



TÜRKSOY YAYINLARI NO: 1

ISBN 975 - 7213 - 00 - 4

95.06.Y.0297.1

WILHELM RADLOFF

MANAS DESTANI

KIRGIZ TÜRKÇESİ METİN – TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÇEVİRİ

Yayına hazırlayan:

Prof. Dr. Emine Gürsoy - Naskali

Birinci Baskı 1995
5000 Adet Basılmıştır

ISBN 975 - 7213 - 00 - 4
95.06.Y.0297.1

KAMER MATBAACILIK
Tel: 229 87 67 ANKARA

**MANAS
DESTANI**

İÇİNDEKİLER

Sunuş.....	7
Giriş.....	9
Kırgız Türkçesi metin ve Türkiye Türkçesi çeviri	
I. Manas'ın Doğusu.....	17
II. Almambet'in müslüman olup Er Kökçö'yu terk etmesi ve Manas'a katılması.....	21
III. Manas ile Er Kökçö'nün dövüşü, Manas ile Kanıkey'in evlenmesi, ölümü ve yeniden dirilişi.....	59
IV. Bok-murun.....	111
V. Közkaman.....	155
VI. Semetey'in doğuşu.....	207
VII. Semetey.....	229
Düzeltmeler ve Notlar.....	267
İndeksler	
Özel isimler indeksi.....	277
Coğrafya isimler indeksi.....	284
Topluluk isimleri indeksi.....	286

SUNUŞ

TÜRKSOY (Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü), Türk kültürünü, sanatını, tarihini, kültür ve sanat ürünlerini, tarihi mirasını ve değerlerini araştırmak, korumak, Türk cumhuriyetleri arasında kültür ve sanat ilişkilerini geliştirmek ve ortak faaliyetler düzenlemek, tanıtıcı yayınlar yapmak amacıyla kurulmuş uluslararası bir teşkilattır. TÜRKSOY Türk Dil Konuşan Ülkeler Kültür Bakanlarının İstanbul, Bakü ve Almatı'da yaptıkları Bakanlar Konseyi toplantılarında alınan kararlar neticesinde 12 Temmuz 1993'te Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın tarafından kurulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti ve Tataristan Cumhuriyeti de TÜRKSOY üyesidir.

Türk kültürü araştırılmalı, korunmalı, tanıtılmalı ve gelecek nesillere devredilmelidir. Bu amaca hizmet etmek üzere TÜRKSOY, Türk kültürünün temel eserlerini yayılmayı, böylece bu eserlerin araştırılmasını, korunmasını, tanıtılmasını ve gelecek nesillere devredilmesini programına almıştır. TÜRKSOY'un ilk yayını olan Manas Destanı, Kırgız sözlü halk edebiyatının en güzel örneğini ve Kırgız kültürünün temel kaynağını teşkil eder. Bu destan, Kırgız halkının bağımsızlık mücadelelerinin yanısıra, Türk destanlarındaki mitolojik özellikleri ve Şamanizm unsurlarını içermektedir. Manas'in kırk yiğidinin kırk Türk boyunu temsil ettiği dikkate alınırsa, Manas Destanı sadece Kırgız Türklerinin değil, bütün Türkluğun bir ansiklopedisidir;

İslamiyetten çok önce yaratıldığı anlaşılan Manas Destanı'nın ruhunu: özgürlük, bağımsızlık ve millet olma kavramlarının yanısıra ahlaki ve estetik değerler oluşturmaktadır. Destan, bu özelliği ile güncelliğini korumuş, Kırgız halkının kültürel hayatının devamlılığını sağlayarak bugünkü bağımsız Kırgızistan Cumhuriyeti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

Bu nedenle, yayın faaliyetimizi 1995'te 1000. yıl kutlamalarını yapacak olduğumuz Kırgız Türkçesi sözlü edebiyatının bir şaheseri olan Manas Destanı ile başlatmaktan ve Sayın Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskalı'nın büyük emek ve itina ile yayına hazırlamış olduğu Manas Destanı'nı Türk dünyasına sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskalı'ye Türk kültürüne yaptığı bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz.

Polad Bülbüloğlu
TÜRKSOY Genel Müdürü
Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı

MANAS DESTANI

GİRİŞ

Kırgız Türklerinin milli destanı olan Manas destanı dünya edebiyatının sayılı şaheserleri arasında yer alır. Ayrıca, dünyanın en uzun destanı olmak gibi bir özelliği de vardır. Manas adı, bu destanın kahramanının adıdır; destan, kahramanının adıyla anılır, destanı söyleyen ozanlara da manasçı adı verilir. Manasçilar çocuk yaşıta talime girerler. Manas destanını okumak bir sanat, bir meslek sayılır. Bu edebiyat abidesini gözle okuyarak duyulan heyecan ve takdirin yanı sıra bir de bir manasçıdan dinlemek ve o ses ahenginin büyüsünü tatmak gereklidir.

Kırgızların yurdu Orta Asya'dır. Eski dönemlerde Kırgızlar Orta Asya'nın başka yerlerinde yaşamışlarsa da bugünkü yurtları Tanrı dağlarının kuzeyidir. Kırgızistan, kuzey doğuda Issık gölünü içine alır, Kırgızistan'ın kuzey hudutlarında Çu ve Talas nehirleri akar. Kırgızistan Cumhuriyetinin güneyinde Çin Halk Cumhuriyeti bulunur. Çin'in bu bölgesinde Doğu Türkistanlı Türkler oturur. Güney batıda Tacikistan Cumhuriyeti, batıda Özbekistan Cumhuriyeti, kuzeyde Kazakistan Cumhuriyeti yer alır.

Sovyetler Birliğinin çözülmesinden sonra 1991'de eski Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu tarihten beri de Kırgızistan Cumhuriyeti, bağımsız bir devlet kimliği ile Birleşik Devletler Topluluğu içerisinde kendi iradesini ifade etmektedir. Başkenti Bişkek'tir. Sovyet döneminde başkente Frunze denilmektedir.

Kırgızların tarih sahnesine çıkışları, çok eski tarihlere dayanır. Kırgızlardan ilk olarak Çin kaynakları MÖ 3. yüzyılın hadiselerini anlatırken söz eder. MÖ 2. yüzyılda yazılan bu kaynaklar Kırgızlardan Gekün adıyla bahseder. Daha sonraki yüzyıllarda bu kaynaklar Kırgızları Gengün, Kigu, Hegu, Giegu diye adlandırır. Çin kaynaklarındaki ilk bilgilere göre Kırgız topraklarını Hunlular ele geçirmiş fakat Kırgızlar Hunlulara karşı tekrar tekrar isyan etmişlerdir. Hun İmparatorluğunun parçalanmasından sonra MS 6. yüzyılda Yenisey nehrinin çıkış noktasında kendi devletlerini kurmuşlardır. Daha sonra MS 7. yüzyılda Göktürk devletine bağlanmaya mecbur kalmışlardır. Göktürklerin Orhun yazıtlarında Kırgızların iç savaşa sebep olan isyankar tutumundan söz edilir. Göktürk devleti, Uygur, Basmil ve Karluklar tarafından yıkılır. Baş Uygurlar geçer. 8. yüzyılın ortalarında Kırgızlar Uygurlara mağlup düşer ve Uygur devletinin idaresi altına girerler. Kırgızlar Uygur idaresi altına girdiyseler de 820-840 yılları arasında Uygurlara karşı isyan ederler ve nihayet 840 yılında Uygur devletine son vererek kısa bir süre için güney Sibirya ve merkezi Asya'nın hakimi olırlar, idareleri altında bulunan topraklar kuzey

doğuda Baykal gölünden güneyde Çin sınırlarına, güney batıda Tanrıdağları'nın güneyine kadar uzanır.

Kırgızlar 1207'de Cengiz Hanın hükmü altına girerler, Altay ve İrtış nehirleri boyuna yerleşirler. Önce Cuci ulusuna sonra da Çağatay ulusuna tabi olurlar. 14. yüzyılın ortalarından 15. yüzyılın sonuna kadar Moğolistan devletine bağımlılıkları devam eder ve bu zaman içinde Moğolistan devletinin en kuzey doğu bölgelerinde yani Balkaş gölü civarında ve İrtış nehri boyunda otururlar. 16. yüzyılın başında Moğolistan devleti yıkılınca Kırgız boyları Alatoo dağlarına yerleşirler ve kendi boy teşkilatlarını kurarlar. Kırgızların mekanı bugün de bu bölgedir. 14. yüzyıldan önceki dönemler için Kırgızların tarihi ile bugünkü Kırgızistan topraklarının tarihini bir saymamak gereklidir.

Daha sonraki yıllarda Çarlık Rusyasının hakimiyetine karşı direnirler fakat 1876'da Ruslar Hokand'ı alınca Kırgızlar da Çarlık Rusyasına tabi olurlar. 1897 Endican isyanı ve 1916 isyanı ile Ruslara karşı direniş devam eder. 1917 Bolşevik ihtilali ile Kırgızlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine dahil olurlar.

Manas destanının veya Manas destanındaki hadiselerin hangi dönemlere ait olduğu konusu tartışımalıdır. Bazılarına göre buradaki hadiseler Hun dönemine bağlanmalıdır. Daha gerçekçi bir yaklaşımla destanın tarihi zeminini 9. yüzyıl sonrasına bağlamak daha doğru olur. Cüveyni'nin Tarih-i Cihan Güşa'sında belirtildiği gibi 1120'lü yılların sonunda Karahitaylar Orta Asya'ya geldikten ve Karahanlıları ele geçirdikten sonra Kırgızlara asker gönderirler. Büyük bir ihtimalle bu dönemin olayları Manas destanının tarihi kaynağıdır. 16. yüzyılda yazılmış olan *Mecmäu't-tevarih*'te Manas'tan Toktamış hanın arkadaşı olarak söz edilir; yani Manas, tarihi bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Manas destanının sona erdiği tarih dönemini ise 1750 yılına yani Oyrat Cungar devletinin yıkıldığı yıla yerleştirmek gereklidir. (Kırgız tarihi ile ilgili bilgiler için O. Karayev, V. Ploskiv, A. Mokeyev ve diğer araştırmacıların *İstoria Kırızkoy SSR*, Frunze 1984, I. cildine müracaat ediniz).

Türkoloji çalışmalarının öncülerinden ve temel taşılarından Wilhelm Radloff (1837-1918), Türk boylarının sözlü edebiyat örneklerini Proben adıyla anılan dev boyutlu bir derlemede toplayarak bilim dünyasına armağan etmiştir. Bu derlemelerdeki metinlerin çevirileri ve ayrıca bir de sözlüğü vardır. Kırgızca derlemeler Proben'in 5. cildinde yer almaktadır.

Radloff'un tesbit ettiği Manas destanı Manas'ın doğumunu ile başlar. İlk bölüm, Tokmak'ın güneyinde bulunan Sarı Bagış boyuna mensup bir manasçıdan 1869'da derlenmiştir. İlk önce Manas'ın soyu ve doğum yeri belirtilir (1-9), Cakıp ve Çırıcı çocuksuzdur, baba Cakıp bir çocuk vermesi için Tanrı'ya yalvarır (10-41), yeni doğan çocuğa Manas adı verilir ve çocuğun geleceği hakkında kehanetler yapılır (42-65), beşikte iken konuşmaya başlayan Manas kafırları yeneceğini bildirir (66-72), baba Cakıp oğlunun yetişmesi için Bakay'ı görevlendirir, ilerisi için tasarlanan iki gazonun mahiyeti anlatılır (73-149), Manas çabucak büyüp yiğit bir delikanlı olur ve Kaşgar'da bulunan Çinlileri haraca bağlayıp doğuya sürer (150-164).

Almambet, Er Kökçö ve Ak-erkeç arasında gelişen ilişkiye ayrılmış olan ikinci bölümün ilk kısmı (1-1131), dramatik olaylara sahnedir. Germen destanı Nibelungenleid'de olduğu gibi kimsenin karşı koyamaya cesaret edemediği yiğit bir kahraman, ev sahibinin sadakatli karısıyla birlikte olmakla suçlanmaktadır. Germen destanında ev sahibi koca işin iç yüzünü bilmekte fakat hem gururu hem de ortamın gereği hadiselere açıkça müdahale edememektedir. Kirgız destanında ise ev sahibi koca (Er Kökçö), hem kendi kıskanç mızacının hem de çevresindekilerin çevirdiği oyunun tuzağına düşer. Suçlanan yiğit Almambet'tir. Almambet, itham altında kaldığı zaman bile dengesinden şaşmaz. Oyrot asılı Almambet soylu bir ailedendir ve başlangıçta Lamaist-Budist dinine mensuptur. Er Kökçö, Almambet'i Müslüman yapmıştır; Almambet de kafir bir han olmaktansa Müslüman bir köle olmayı yeğlediğini ifade etmiştir. Er Kökçö'nün akıllı karısı Ak-erkeç, kocasının menfaatini gözterek Almambet'e paye vermiştir fakat Er Kökçö Almambet'in değerini takdir edememiş, Almambet'i kaçırılmıştır.

Almambet'in Manas'in yanına geliş ikinici bölümün ikinci kısmında (1132-1862) anlatılır. Bu kısmının dramatik gücü belki birinci kısmının kadar güçlü değildir ama bu kısmın da üç ayrı noktada doruklaşan bir dinamiği vardır. Almambet'in geleceğini haber alan Manas, geri çekilir ve yüksek bir yerden Almambet'i seyretmeye başlar. Almambet yaklaşır. Almambet'in ayağı Manas'in çizmesinin çökertiği izin üzerine bastığında Manas'in ayak izinin daha büyük olduğu sabit olur, böylece iki yiğit daha karşılaşmadan Almambet ile Manas'in ilişkisindeki güç dengesi belirlenmiş olur. Bu birinci dramatik andır. Manas'in yiğitleri yaklaşmakta olan Almambet'in çevresini sararlar ve atının dizginlerini elinden alırlar. Almambet meydan okurcasına dizginleri yiğitlerin elinden çekip alır. Böylece Manas'in yiğitlerinden daha kıdemli olacağı aşikar olur. Bu da ikinci dramatik andır. Üçüncü dramatik an, mucizevi bir olayla sonuçlanır: Almambet ile Manas'in süt kardeşleri olduğunun delili olarak Manas'ın yaşılı ve kurumuş annesi Bagdı-döölöt'ün göğüslerine süt gelir.

Üçüncü bölümün birinci kısmında (1-351) Manas ve Er Kökçö karşılaşır ve dövüşürler. Bu kısım nisbeten kısadır. Manas'in evlenmesini, ölümünü ve yeniden hayatı gelişini anlatan ikinci kısım (352-2686) çok daha uzundur. Bu bölümün nakleden manasçının birinci ve ikinci bölümleri nakleden manasçılardan farklı bir üslubu vardır. Bu bölümün birinci ve ikinci kısımları arasında konu bakımından bir bağ olmamakla birlikte sadece bu iki kısımda Manas'in Rus çarına tabi olduğu ifade edilir. Belki de bu bölümün manasçası bazı Rus makamları memnun etmek için bu ifadeyi kullanmaktadır.

Manas ile dayısı Kökçö'nün ne sebeple dövüše girişikleri çok açık değildir. Sürüler bahane edilmiştir. Ama Kökçö dövüşmemek veya muhtemel bir yenilgiyi önlemek için sürülerini paylaşmayı teklif etmiştir. Fakat Manas, ya hep ya hiç düşüncesiyle uzlaşmayı reddeder. Yoksa birinci bölümün ikinci kısmında denildiği gibi Manas'in saldırısı Almambet'in uğradığı haksızlığa bir mukabele midir? Manas ve Kökçö'nün dövüşünde şamanizm unsurları mevcuttur. Kökçö'nün fırlattığı gülle Manas'ın delinmez zırhını delip geçer. Manas kırk yiğidine seslenir, yiğitler Manas'ı

yer altı dünyasından geri getirirler. Burada, kırk yılının menşeyini herhalde şamanizmdeki kırk kurtarıcı ruha bağlayabiliriz, Manas'ın menşeyini de şamanizmin bakışına.

Üçüncü bölümün ikinci kısmı Manas'ın Rus çarına tabi olmasından söz ederek başlar. Sonra Manas'ın babası oğluna bir eş arar ve bu iş için uzun yollar kat eder. Cakip'in seçtiği gelin, Temirhan'in kızıdır ve adı da Kanıkey'dir. Bir tek yerde (1479) gelin tarafının Tacik olduğu söylenir, halbuki Cakip daha önce Taciklerden de gelin aramış ama uygun bir kız bulamamıştır. Ayrıca, Manas da çeşitli vesilelerle Tacikleri mahvedeceğini, haraca bağıliyacagini belirtmiştir. Acaba burada manasçının bir dalgınlığı mı söz konusudur?

Bu bölümde Manas'ın Közkaman ve Kökçököz tarafından zehirlenmesi kısaca anlatılır. Közkaman kelimesini herhalde Guzlara ve Komanlara işaret eden bir isim olarak düşünmeliyiz ve "Guz Koman" şeklinde bağlamalıyız. A. Hatto, Köz-kaman kelimesini Kaman-köz şeklinde değerlendiriyor ve "yabani domuz gözlü" manasıyla açıklıyor. Kökçö-köz kelimesini ise "Gökçe deniz taraflarında oturan Guzlar" olarak düşünmeliyiz. A. Hatto bu kelimeyi de "mavi çakal gözlü" manasıyla açıklıyor. 10. ve 11. yüzyıllarda Kırgızların Guzlarla toprak mücadeleşi içinde olduğunu hatırlarsak Közkaman ve Kökçököz kelimelerinin boy ismi olmasının daha muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Manas'ın Közkaman ve Kökçököz tarafından zehirlenmesi konusu beşinci bölümde etrafı bir şekilde yeniden ele alınır. Manas destanında Manas üç defa ölüür. İlk sefer Kökçö ile dövüşürken aldığı yara onu öldürür. İkinci sefer zehirlenme neticesinde ölü fakat her iki seferde de yeniden hayata döndürülür. Üçüncü ölümü son ve geri dönülmeyen bir ölümdür. Bundan sonra Manas'ın oğlu Semetey ve torunu Seytek'in destanı başlar. Manas destanı, Semetey ve Seytek destanları ile birlikte üçlü bir zincir oluşturmaktadır. Radloff derlemesinde Semetey bölümü ve özellikle de Seytek bölümü kısa olarak anlatılmıştır. Yakında yayına sunacağımız Seytek destanının farklı bir varyantı Seytek'in maceralarını daha geniş bir biçimde ele almaktadır.

Manas'ın ikinci ölümü üzerine duyulan üzüntüyü üçüncü bölümün manasçısı dikkatle anlatır. Manas'ın atı, doğanı ve köpeği üzüntülerini anlatırlar. Mezara girer girmez varılan öbür dünyada Manas avlanır ve bir huri kızla oyalanır. Hurinin adı Altınay'dır, Almambet'in karısının adı da budur. Bu benzerliği nasıl yorumlayabiliriz?

Üçüncü bölümün dramatik yapısı güçlü değildir fakat buna mukabil kelime hazinesi, bilhassa pahali ve nadide kumaş isimleri bakımından çok zengindir.

Dördüncü bölüme Radloff "Bok-murun" (yani, Sümüklü burun) (1-2197) başlığını verir. Manas destanının bu bölümü "Kökötöydün aşısı" (yani Kökötöy'ün cenaze yemeği) adıyla da bilinir. Müstakil bir destan hüvviyeti gösterir; Manas destanına sonradan dahil edildiğini düşünebiliriz.

Bok-murun, güçlü yiğit Er Töstük ile bir perinin oğludur. Kökötöy Bok-murun'u kendine varis göstermiştir. Kökötöy'ün ölümünden sonra, adet olduğu üzere, Bok-murun bir cenaze yemeği tertipler. Bu törene uzaktan yakından herkes çağırılır; hatta düşman Kalmuklar bile davetlidir. Yenilip içilecek, yarışmalar yapılacaktır. Böylece Kökötöy anılacak, Bok-murun'un hanlığı layık

olduğu görülecek ve belki de Bok-murun adı yerine kendisine bir yiğit ismi verilecektir. Fakat, Bok-murun destanının Manas destanına dahil edilmesiyle Manas bu törende ön plana çıkar, Bok-murun geri planda silik kalır. Manas'a gönderilen Bok-murun'un elçisi Cas-uul, Almambet'e satranç oyununda yenilip bahsi kaybettiği için Manas tarafından elli ayakları gerdirilip hunharca öldürülür. Bozkır kanununda elçinin öldürülmesi affedilemeyecek bir suçtur. Bok-murun bu tahriki cevapsız bırakmakla hiç bir zaman han olamayacağının işaretini vermiş olur. (Velihanov'un Manas destanı tesbitinde Bok-murun'un elçisi öldürülmez, bağıslanır).

Beşinci bölümde Manas'ın Közkaman ve Kökçököz tarafından zehirlenmesi hadisesi derinlemesine işlenir (1-2540). (Zehirleme hadisesine daha önce üçüncü bölümde çok kısaca değinilmişti). Közkaman ve Kökçököz uğursuz ve karanlık simalardır. Eşkiyalık yaparlar, müslümanlar ile Kalmukların oturduğu toprakları ayıran hudut bölgesinde, Üç-kapkak'a yakın bir yerde oturlurlar. Temir-han'in danışmanı kötü niyetli Mendi-bay'in emirleri doğrultusunda hareket ederler. Radloff'un Manas tesbitinde Közkaman ve Kökçököz, baba oğuldur; ayrıca, Közkaman, Manas'ın amcasıdır, beş oğlu vardır, Kalmuk hanları tarafından çocuk yaşıta kaçırılmasından bu yana aradan yıllar geçmiş ve şimdi toplum içindeki yerine, hissesine sahip çıkmaya gelmiştir. Közkaman Kırgızlığını unutmamıştır, fakat buna mukabil oğulları Kalmuklaşmış ve yabancılasmışlardır; bu akrabalar kendilerine kucak açan Manas'ı zehirlemekte tereddüt etmezler. Kalmuklaşmış yabancılaşmış ihanete giren Kökçököz örneğine karşılık Manas destanında bir de sonradan müslüman olan Kalmuk asıllı Almambet vardır, Almambet hayatı pahasına Kökçököz ve Kalmuklara karşı Manas'ı korur. Burada irdelenen mesele, günümüz Türkiyesinin en önemli siyasi meselesidir. Yakınlık, dostluk, fedakarlık ve birlik, sadece etnik köken temelinden mi doğar yoksa yakınlığın, dostluğun, fedakarlığın, birliğin temeli ortak bir anlayış, paylaşılan bir kültür, bir hayat mıdır? Bu soruya Manas destanının verdiği cevap açıklıktır.

Beşinci bölümde Almambet, Kalmuk prenses Altınay'ı alır. (Üçüncü bölümde aynı hadise biraz farklı bir şekilde anlatılmıştır).

Bu bölümdeki hadiselerin yer aldığı coğrafi mekan batıda Mekke'den doğuda Hami'nin kuzeyindeki Bar-köl'e kadar uzanır. Her iki yer de farklı anlayışlara göre kutsal sayılır. Zehirlenen Manas'ı kayın pederi Temir-han'ın ilaçları kurtarır ama bu hayatı döndürme işinde Mekke'li Kan-koco'nun mucizevi müdahalesi inkar edilemez. Hayata döndükten sonra Manas Mekke'ye gider ve tavaf eder. Böylece zehirlenmiş yiğitlerini hayatı döndürüp kurtarır.

Altıncı bölüm Semetey'in doğumunu, yedinci bölüm de Semetey'i ve bir ölçüde de Semetey'in oğlu Seytek'i anlatır. Altıncı bölümün asıl baş karakteri Manas'ın karısı, Semetey'in annesi Kanıkey, yedinci bölümün asıl baş karakteri ise Semetey'in karısı, Seytek'in annesi Ay-çürük'tür. Her iki bölüm de baş roldeki kadının intikam almasıyla neticelenir.

Üç nesle uzanan destanda Manas kurucu görevini görür, oğlu Semetey iktidarı tehlikeye sokar. Semetey'in oğlu Seytek ise işleri yeniden düzene koyar. Kanıkey, oğlu Semetey'i Cakıp'tan ve Cakıp'ın oğulları Abeke ve Köböş'ün elinden kurtarır, büyük meşakkatler sonucu selamete çıkarır.

(Akebe ve Köböş Cakıp'ın herhalde ikinci eşinden doğan çocukları olmalıdır). Ancak, Semetey başa geçtikten sonra işleri doğru düzgün götüremez: önce adap erkan bilmezliği ile Manas'ın yiğitlerini gücendirir ve uzaklaşmalarına sebep olur, sonra akrabası Ümütöy'un nişanlısını kaçırır, bütün bunlara ilave töreleri yerine getirmez, rüyasında ikaz edilene kadar ölmüş babasının anısına saygıda kusur eder. Semetey'in sonu kötüdür; tabii, Semetey ile birlikte soyunun akibeti de tehlikeye girmiştir. Semetey'i mağlup eden Er-kıyaç Semetey'in yeni doğan oğlu Seytek'i öldürmek üzeredir. Tıpkı Kanickey'in Semetey'i alıp kaçarak kurtardığı gibi bu sefer de Ay-çürök, kuğu şekline gireceğini (yani, şamanizmdeki inanca göre, insan üstü bir güçle mukabele edeceğini) ve babası Akın-han ile yiğitlerini çağıracağını söyleyerek Er-kıyaç'ı tehdit eder ve Seytek'i kurtarır.

Radloff'un tesbit ettiği Manas destanı, yukarıda özetini verdiğim bölümleri içerir. Radloff, derlemiş olduğu Manas destanını Almancaya çevirmiştir, kırıl harfli Kırgızca transkripsyon metniyle birlikte yayımlamıştır. 1995 yılında kutlanacak olan Manas destanının 1000. yılina hazırladığımız şu sıralarda bu destanının başka dillerde çevirilerinin bulunmasına karşılık Türkiye Türkçesinde yayınlanmış bir çevirisinin mevcut olmayışını dikkate alarak rahat okunan, akıcı bir çeviri ortaya koymak istedik. 1934 yılında İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümünde mezuniyet tezi olarak Şaziye Berin tarafından hazırlanmış olan bir Manas çevirisini olduğu bilinmektedir. Bu çeviri, destanın Kırgızca asılдан değil, Radloff'un Almanca çevirisinden yapılmıştır; ayrıca, tabii, bir öğrenci tezidir ve düzeltilmesi gereken yanlış ve eksikleri vardır. (Bu arada, Radloff'un Almanca çevirisinde de düzeltilmesi gereken noktalar olduğunu belirtmek gereklidir.) Her ne kadar Şaziye Berin'in çevirisinin mevcut haliyle basılması mümkün değilse de Şaziye Berin'in gayretini takdirle anmak ve elinizdeki çeviriyi hazırlarken Şaziye Berin'in çalışmasından yararlandığımı belirtmek istiyorum.

Elinizdeki neşirde, Radloff'un derlediği Manas destanı üç sütun halinde verilmiştir. Birinci sütunda kırıl harfleriyle yazılı Kırgızca metin bulunmaktadır. Burada kullanılan kırıl alfabesi Radloff'un kullandığı kırıl transkripsyon alfabesi değildir, bugün Kırgızistan'da kullanılmakta olan kırıl alfabetesidir; Radloff'un tesbit ettiği fonetik özellikler bu alfabetin gerekleri ve sınırları dahilinde yansıtılmıştır. İkinci sütunda Radloff'un kırıl transkripsyon alfabeli Kırgızca metni, latin harflerine geçirilmiştir. Arka damak *g* sesi için *g'*yi kullanmak zorunda kalınmıştır. Üçüncü sütunda ise metnin Türkiye Türkçesine çevirisini yer almaktır ve, mümkün olduğu ölçüde, dize dize Kırgızca metni karşılamaktadır. Kırgızca metnin ve Türkiye Türkçesi çevirisinin sonuna Arthur T. Hatto'nun çalışmalarından istifade edilerek özel isimlerin, coğrafya isimlerinin ve topluluk isimlerinin açıklamalı indeksi verilmiştir. İngiliz araştırmacı Arthur T. Hatto, Radloff'un Manas tesbitini neşreden en son araştırmacıdır. Hatto'nun neşri, Manas destanının kendisi tarafından tashih edilmiş Kırgızca metnini, İngilizce çevirisini, metinle ilgili notları ve indeksleri ihtiva ediyor. Hatto'nun Radloff metni üzerinde yaptığı tashihleri elinizdeki neşre ekledik. Hatto'nun 642 sayfalık eseri 1990 yılında Wiesbaden'de yayınlanmıştır. Ömrünü destanlara, özellikle de Kırgız destanlarına adayan Hatto, İngilizce konuşan okuyucu alemine büyük bir hizmette bulunmuştur. Radloff'un Manas tesbitini Türkiye'de Naciye Yıldız halk edebiyatu doktora tezi olarak ele almıştır; araştırmacının tezi tamamlanınca bu çalışmanın da basılmasını temenni ediyoruz.

Bu kitabın hazırlanışına yardımcı olan ve *Manas* heyecanını yaşayan Dr. Gülden Saçol'a, Selçuk Kirbaç'a ve Teoman Naskalı'ye, yazım ve sayfa düzenlemesine yardımcı olan İsrafil Dağlı'ya ve Yücel Dağlı'ya, kitabın basımını yapan Kamer Matbaasına ve Haluk Sağkaya'ya teşekkür ederim. Bu çalışmayı basmaya talip olan ve böylece ilk yayını *Manas* destanı ile yapan TÜRKSOY'a, özellikle de TÜRKSOY Genel Müdürü Azerbaycan Kültür Bakanı Polad Bülbüloğlu'na, Genel Müdür Yardımcısı Ziya Yılmazer'e ve Muzaffer Kılıç'a derin şükranları arz ederim.

Emine Gürsoy - Naskalı
İstanbul 1994



Manas / Manas / Манас

I

MANAS'IN DOĞUŞU

- 1 Жети-төрдүн башында
жеткилен тууган Бейөн-кан,
Бейөн-кандын баласы
кайраттуу тууган Кара-кан,
5 Кара-кандын баласы
кайраттуу тууган Жакып-кан,
Чункар-уя үстүндө,
Алматынын оосында
жердеп жаткан Жакып-кан.
- 10 Кече Айдар-кандын кысы Чыйрычы
алган э肯 Жакып-кан.
'Ошу Чыйрычыны алганы,
мен жыттап бала өппөдүм,
бу Чыйрычы жайгап чачын
тарабайт,
- 15 Кудайга тооба деп типти мени
карабайт!
Белин бекем бубады,
бу Чыйрычы эркек бала туубады.
Бу Чыйрычыны алганы,
жайы-кышы он төрт жыл
- 20 бу мазарлуу жерге сыйыrbайт,
бу алмалуу жерге оонабайт,
бу арашандуу жерге түнөбөйт!
Э Кудай Таала жар болсо!
Чыйрычынын курсагына
- 25 эркек бала бар болсо!
Бу белин бекем буудурсам!
Бу Чыйрычыдан эркек
бала туудурсам!
Ноктолуу ётүк, көк көпүч
Нойгутту бузуп жегендей,
- 30 күшбаш эр, көк чапан
Коконду бузуп жегендей,
жоор эшек, тешик там
Сартты бузуп жегендей,
чири токум, куу найза
- 35 Казакты бузуп жегендей,
сугалагын койбогон,
сурап-ичип тойбогон
Кыргысты бузуп жегендей!
Эми белгэ садак буудурду.
- 40 Жакып-кан Чыйрычыдай катындан
эм эркек бала туудурду.
- Céti-tördün başında
cétkilen tuuğan Böyön-kan,
Böyön-kandın balası
kayrattuu tuuğan Kara-kan,
Kara-kandın balası
kayrattuu tuuğan Cakıp-kan,
Çuñkar-uya üstündö,
Almatının oosında
cérdep catkan Cakıp-kan.
Kéçe Aydar-kandın kısı Çıryıcı
alğan éken Cakıp-kan.
'Oşu Çıryıcı'ni alğanı,
mén cittap bala öppödüm,
bu Çıryıcı cayğan çacın
tarabayt,
- Kudayğa tooba dép tipti méri
karabayı!
Bélin békem buubadı,
bu Çıryıcı érkek bala tuubadı.
Bu Çıryıcı'ni alğanı,
cayı-kısı on tört cil
bu mazarluu cérgé sidirbayt,
bu almaluu cérgé oonabayt,
bu araçanduu cérgé tünöböyt!
É Kuday Taala car bolso!
Çıryıcı'nın kursağına
érkek bala bar bolso!
Bu bélén békem buudursam!
Bu Çıryıcıdan érkek
bala tuudursam!
- Noktoluu ötük, kök köpük
Noyguttu buzup cégendey,
kuşbaş ér, kök çapan
Kokondu buzup cégendey,
coor éşek, téşik tam
Sarttu buzup cégendey,
çiri tokum, kuu nayza
Kazaktı buzup cégendey,
suğalağın koyboğon,
surap-icüp toyboğon
Kırgısti buzup cégendey!
Émi bélge sadak buudurdu.
- Cakıp-kan Çıryıcıday katından
ém érkek bala tuudurdu.
- Yedi-tör'ün başında
doğmuş idi Böyön Han,
Böyön Han'ın oğlu
gayretli doğan Kara Han,
Kara Han'ın oğlu
gayretli doğan Cakıp Han,
Çuñkar-uya'nın üstünde,
Almatı'nın ağızında,
otururdu Cakıp Han.
Aydar Han'ın kızı Çıryıcı'yı
almış idi Cakıp Han.
"Çıryıcı'yı alalı
ben bir çocuk öpmedim,
Çıryıcı çözüdüği saçını
taramadı,
Allah'a tövbe deyip hiç işime
bakmadı!
Belini sıkı boğmadı,
Çıryıcı bana oğul doğurmadı.
Çıryıcı'yı alalı,
yazı kişi oldu tam on dört yıl,
evliya mezarına gitmedi,
elmalıkta yuvarlanmadı,
kaplıcalarda gece yatmadı!
Ey Hüda Taala bana yar olsun!
Çıryıcı'nın karnında
bir oğlan vücut bulsun!
Bir belini sıkabilsem!
Çıryıcı'ya bir erkek
çocuk doğurtabilsem!
O da süslü çizmeli, mavi kaloşlu
Noygut'u yercesine yok etse,
kuş başı eyerli, mavi cübbeli
Hokandı' yercesine yok etse,
yaralı eşekli, delik deşik damlı
Sartları yercesine yok etse,
çürük bellemeli, kuru kargılı
Kazakı' yercesine yok etse,
hep ağzılı,
yiyecek isteyip doymayan
Kırgızı' yercesine yok etse!"
Beline bir okluk bağladı,
Cakıp Han, karısı Çıryıcı'dan
şimdi bir oğlan doğurttu.

MANAS DESTANI

- Эми эркек бала караса,
апак эти чүштөдөй,
устукан-сөгү мистедей.
- 4 5** Ак бос бие сойдурду,
Жакып-кан тууган баласынан
терт пайгамбар кожого
атын 'Манас' койдурду.
Төрт пайгамбар кынады,
- 5 0** пайгамбар баланы сынады.
Жеркенден келген жети элчи
жентегин мыктап жеп кетти,
'Манас жемлөгүс чыгат!' деп кетти;
Кытайдан келген кырк элчи
- 5 5** кайнасын мыктап жеп кетти,
'Манас Кытайды кырат!'
деп кетти;
Ногайдон келген он элчи
олтуруп этин жеп кетти,
'Манас ойрон чыгат!' деп кетти.
- 6 0** Бу байбиче Чырычы
Манасты сыр бешикке бөлөдү,
Манасты Кыдыр жөлөдү.
Манас кабак жерден бугулду.
Капыр-минен Бусурман
- 6 5** Манастын кабары мыктап угулду.
Манас эми күүлөдү,
Манас бешикте жатып сүүлөдү:
'Ак сакал атеке Жакып-кан,
Бусурман жолун ачамын,'
- 7 0** Капырдын малын чачамын!
Капырга кетет кыламын,
Бусурман жетет саламын!
Жакып-кан ошу кепти укканды,
ала баш жорго ат
- 7 5** алып келип токутту;
жакасы алтын, жени жес
ак күреке
торгой көс
алтындын шерин жаптырган,
күмүштүн шерин төктүргөн
- 8 0** баданы кииген соң,
бу Жакып-кан чыкырды:
'Байдын уулу Бакай-кан,
бери келчи кашым!'
Кеп айтамын башым.
- 8 5** Менин Манас кулунум
'Аттанамын, жортом!' дейт,
"Алыска сапар барам!" дейт.
"Мединени сыйдырып,
чоң Букарды кыдырып
- 9 0** Ит-кечүүден кечем", дейт,
"Беш-Теректен өтөм", дейт,
"Бежиндеги Конур-бай
барып уруш салам", дейт,

Émi érkek bala karasa,
apak éti müştödöy,
ustukan-sögü mistedey.
Ak bos bie soydurdu,
Cakip-kan tiuğan balasınan
tört paygambär kocoğو
atın 'Manas' koydurred.
Tört paygambär kinadı,
paygambär balanı sınadı.
Cérkénden kélgen céti élçi
céntegin miktap cép kétti,
'Manas célmögüs çığat!' dép kétti; "Manas obur çıkacak!" deyip gitti.
Kitaydan kélgen kirk élçi
kaynasın miktap cép kétti,
'Manas Kitayıdı kırat!'
dép kétti;

Noğoydon kélgen on élçi
olturup etin cép kétti,
'Manas oyron çığat!' dép kétti.
Bu baybiçe Çiyrigi
Manasti sir bésikke bölödü,
Manasti Kidir cölödü.
Manas kabak cérdén buguldú.
Kapır-minen Busurman
Manastın kabarı miktap uğuldú.
Manas émi küülödü,
Manas bésikte catip süülödü:
'Ak sakal ateké Cakip-kan,
Busurman colun açamın,
Kapırdın malın çacamın!
Kapırga kétet kılamın,
Busurman cétet salamın!'
Cakip-kan oşu képti ukkanda,
ala baş corgó at
alıp kélip tokuttu;
cakası altın, céni cés
ak kürökö
torğoy kös
altındın şérin capitṛğan,
kümüştün şérin töktürgön
badanı kiigen soñ,
bu Cakip-kan çıkurdy:
'Baydın uulu Bakay-kan,
béri kélçi kaşıma!'
Kép aytamın başıma.
Ménin Manas kulunum
"Attanamın, cortom!" déyt,
"Aliska sapar baram!" déyt.
"Médinéni sidiřip,
çoñ Bukardı kidiřip
İt-kéçüüden kéçem", déyt,
"Bés-Térékten ötöm", déyt,
"Bécindegi Koñur-bay
barıp uruş salam"; déyt,

Oğlunun yüzüne baktı,
beyaz eti pamuk gibi,
kemikleri bakır gibi.
Bir ak kısrak kestirdi,
Cakip Han, doğan oğlunun adını
dört ulu peygambere
"Manas" koydurred.
Dört peygamber onu kucaklıdı,
peygamberler çocuğu sınadı.
Yarkent'ten gelen yedi elçi
yemeği övüp iyip gitti,
"Manas Çinlileri kiracak!"
deyip gitti.
Nogay'dan gelen on elçi
oturup eti iyip gitti,
"Manas korkunç olacak!" deyip gitti
Bu baybiçe Çiyrigi
Manas'ı alaca beişe yatırdı.
Manas'ı Hızır korudu.
Manas yar kenarında kundaklandı.
Kafir ile müslüman
Manas'in methini duydu.
Manas gülmeye başladı,
Manas bésikte yatarken konuştu:
"Ak sakal babam Cakip Han,
müslüman yolunu açacağım,
kafirin malını saçacağım,
kafiri sürerek çıkarıp,
müslümana necat salacağım!"
Cakip Han bu sözü duyunca
alaca başlı çakır rahvanı
getirip eyer vurdurdu,
yakası altın, yeni bakır,
delikleri kuş gözü kadar
küçük ak zırhını
altından nakişli yaptırdığı
gümüşten nakişlar döktürdüğü
zırhını giyince
Cakip Han şöyle bağırdı:
"Bay'ın oğlu Bakay Han!"
Beri gel şöyle karşımı,
sana diyeceğim var.
Benim er Manas oğlum
"Ata bineceğim!" dedi,
"Uzak sefere gideceğim!" dedi,
"Medine'den sıyırap,
ulu Buhara'dan dolanıp
İt-keçüü'den gececeğim!" dedi,
"Beş-terek'ten de aşarak
Beycin'deki Konur-bay'a
varıp vuruşacağım!" dedi,

- "ак тенге булду
аacam", дейт,
9 5 "Калмактын малын
чачам!" дейт.
"Узун-булак ашам", дейт,
"Кебес-булак түшөм", дейт,
"Шемей-минен Кызыл-жар
ортосунда Кыр-кечүү
10 0 ошондон кечип агам!" дейт.
"Беш-Теректен өтөм", дейт,
"Кум-булуңду басам", дейт,
"Алматыны ашам!" дейт.
"Эшикти менен түргөндө,
10 5 эңкайип өтүп чыгам", дейт,
"Кополууну кечем", дейт,
"Тор-айғырды ашам", дейт,
"Сары-Кайкан басам", дейт,
"Темирдикти ашам", дейт,
11 0 "Медине-чөлдү сыйрып,
ошу кең Илени кыдырып,
Чоң-Бууранын боюнда
алты күнү жатам", дейт.
"Ат сергитип өтөм дейт!" дейт.
11 5 "Кен Илени кеме-минен
кечем", дейт,
"кен Кулжаны тегерене
өтөм", дейт,
"Кожонун шерин басам", дейт,
"Коргустан туура өтөм!" дейт.
Ошу Манас балама
12 0 казан асып, от чагып,
жанына жолдош болсоңчу, Бакай!
көрбөгөнүн көрсөтүп, Бакай!
кетүнөн бирге жүрсөңчү, Бакай!
билбегенин билгисип, Бакай!
12 5 бирге жортуп
жүрсөңчү! Бакай!
Адам ата, Ообо эне,
тууган жерин билчи эден.
Оң жагына Ойсул-ата
бука эткен, Бакай!
сол жагына Кожо Кыдыр
дука эткен! Бакай!
13 0 Баабедин башында, Бакай!
Кожо Кыдыр кашында, Бакай!
Ошу Манас баламдын, Бакай!
Арбайып адам болгондо, Бакай!
ат жалынды тартып
мингенде, Бакай!
13 5 эрбейип адам болгондо, Бакай!
егине сакал чыкканда, Бакай!
минерине ат тапчы, Бакай!
кийерине тон тапчы! Бакай!
- "ak téñge þuldu
aacam", déyt,
"Kalmaktin malin
çaçam!" déyt.
"Uzun-bulak aşam", déyt,
"Kébés-bulak tüşüm", déyt,
"Şéméy-minen Kızıl-car
ortosunda Kir-keçüü
oşondon készip ağam!" déyt.
"Bés-Térékten ötöm", déyt,
"Kum-buluñdu basam", déyt,
"Almatını aşam!" déyt.
"Eşiki ménen türköndö,
éñkeyip ötüp çığam", déyt,
"Kopoluuńu kéçem", déyt,
"Tor-aygırı aşam", déyt,
"Sarı-Kaykan basam", déyt,
"Témirdikti aşam", déyt,
"Médiné-çöldü sidirip,
oşu kěń İleni kídirip,
Çoñ-Buuranın boyunda
altı künü catam", déyt.
"at sérgitip ötöm déyt!" déyt.
"Kén İleni kème-minen
kéçem", déyt,
"kén Kulcanı tégerene
ötöin", déyt,
"Koconun şerin basam", déyt,
"Korguştan tuura ötöm!" déyt.
Oşu Manas balama
kazan asıp, ot çağıp,
canına coldoş bolsoñchu, Bakay!
körbögünen körsötüp, Bakay!
kötünön birge cürsöñchü, Bakay!
bilbegeniñ bilgisip, Bakay!
birge cortup
cürsöñchü! Bakay!
Adam ata, Oobo éne,
tuuğan cérin bilçi édeñ.
Oñ çağına Oysul-ata buka
étken, Bakay!
sol çağına Koco Kídır
duka étken! Bakay!
Baabédin başında, Bakay!
Koco Kídır kaşında, Bakay!
Oşu Manas balañdun, Bakay!
Arbayıp adam bolgondo, Bakay!
at calındı tartıp
mingende, Bakay!
érbeyip adam bolgondo, Bakay!
egine sakal čikkanda, Bakay!
minerine at tapçı, Bakay!
kiyerine ton tapçı! Bakay!
- "Ak tengе dolu kasasını
açacağım!" dedi,
"Kalmuk'un malını
dağıtcağım!" dedi,
"Uzun-bulak'ı aşacağım!" dedi,
"Kebes-bulak'a ineceğim!" dedi,
"Şemey ile Kızıl-car'ın
ortasındaki Kir-keçüü geçidini
yüzerek gececeğim" dedi,
"Beş-terek'ten dolanıp" dedi,
"Kum-bulun'a varacağım!" dedi,
"Almatı'yı aşacağım!" dedi.
"Bana kapıyı kaparlarsa
eğilip gececeğim!" dedi,
"Kopoluu'yu gececeğim!" dedi,
"Tor-aygırı' aşacağım!" dedi,
"Sarı-kaykan'ı basacağım!" dedi,
"Temirlik'i aşacağım!" dedi,
"Medine çölünden geçerek
geniş İli'den vurarak
Çon-Buura suyunun boyunca
altı gün ben yatacağım," dedi,
"atları dinlendirip" dedi,
"geniş İli'yi gemi ile
geçeyim!" dedi,
"Geniş Kulca'yı dolanıp
gececeğim!" dedi,
"Koco şehrini basacağım!" dedi,
"Korguştan dolanacağım!" dedi.
Şu Manas çocuğuma
kazan asıp ateş yakıp
yanına yoldaş ol, sen Bakay,
görmediğini gösterip, Bakay,
arkasından beraber yürü, Bakay,
bilmediğini öğretip, Bakay,
beraber yürüyüp "haydi,
yürü" de, Bakay.
Adem atanın, Havva ananın
doğduğu yeri bildir ona.
Sağ yanına Oysul-ata'yı
boğa et, Bakay,
sol başını Hızır
kolların, Bakay,
Bahaeddin başında olsun, Bakay,
Hızır yanında olsun, Bakay.
Şu Manas oğlum, Bakay,
sivrilip adam olunca, Bakay,
yelesinden tutup
ata binince, Bakay,
büyüküp adam olunca, Bakay,
çenesinde sakal çıkışınca, Bakay,
ona binecek at bul, Bakay,
ona giyecek elbise bul, Bakay.

- Ат башындей
куранды, Бакай!
- 140** кой башындей
кытепти-Бакай!
Кыямат жолун турушуп, Бакай!
жылкы ичинде бос болчу, Бакай!
Манас-минен кыяматтык
дос болчу! Бакай!"
Байдын баласы бу Бакай айтат:
- 145** 'Макыл болот, жөп болот, Жакып!
аттаналы, жортолу, Жакып!
Бусурман жолун ачалы, Жакып!
Бежиндин жолун басалы, Жакып!
Кудай берсе чабалы, Жакып!"
- 150** Ботодой көзүн жайнаткан,
шакардай ичин кайнаткан,
Жакып уулу жаш Манас,
жаңгыс оңғон эр Манас
он жашында ок аткан,
- 155** он төргүнө чыкканда
ордо чайкан кан болгон,
алтымыш айғыр, жұс кунан
аидап жеди Кокандан,
сексен байтал, мың кымкап
- 160** жеткисип алды Букардан.
Кашкардагы Кытайды
Турпан айдал чыгарды:
Турпандагы Кытайды
Аксы айдал түшүрдү.
- At başınday
kurandı, Bakay!
koy başınday
kitepti-Bakay!
Kiyamat colun turuşup, Bakay!
cılık içinde bəs bolchu, Bakay!
Manas-minen kiyamattık
dos bolchu! Bakay!"
Baydın balası bu Bakay aytat:
'Makıl bolot, cöp bolot, Cakıp!
attanalı, cortolu, Cakıp!
Busurman colun açalı, Cakıp!
Bécindin colun basalı, Cakıp!
Kuday bérse çabali, Cakıp!"
Botodoy közün caynatkan,
şakarday için kaynatkan,
Cakıp uulu çağ Manas,
cağııs oñgon ér Manas
on çağında ok atkan,
on törtünö çikkanda
ordo çaykan kan bolgon,
altmış aygır, cüs kunan
aydap cédi Kokandan,
séksén baytal, miñ kımkap
cétkisip aldı Bukardan.
Kaşkardağı Kitayı
Turpan aydap çığardı:
Turpandağı Kitayı
Aksi aydap tüşürdü.
- Atalarının sayısınca
Kur'an'ın var, Bakay,
koyunlarının sayısınca kitapların
var, Bakay,
kiyamet yolunu öğret ona, Bakay,
sürünün içinde ona kır-at ol, Bakay,
kiyamete dek Manas'a
dost ol, Bakay!"
Bay'in oğlu Bakay dedi ki:
"Kabul, baş üstüne, Cakıp!"
"Ata binip uzaklaşalım, Cakıp,
müslüman yolunu açalım, Cakıp,
Beycin yolunu tutalım, Cakıp,
Allah kısmet ederse yeneriz, Cakıp!"
Deve yavrusu gibi gözleri çakarak,
icerisi cayır cayır yanarak,
Cakıp'in oğlu genç Manas,
genç kahraman er Manas
on yaşında ok atan,
on dördüne girince
şehirler alt üst edip han olan
altmış aygır, yüz tay
getirdi Hokand'dan,
seksten genç kısrak, bin top ipekli
getirdi o Buhara'dan.
Kaşgar'daki Çinliyi
çıkarıldı sürdü Turfan'a,
Turfan'daki Çinliyi
Aksu'ya doğru püskürttü.



Manas ile Er Kökçö'nün dövüşü / Manas minen Er Kökçönün çatagr / Манас минен Эр Кекчонун чатагы

II

ALMAMBET'İN MÜSLÜMAN OLUP KÖKÇÖ'YÜ TERK ETMESİ VE MANAS'A KATILMASI

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 Жер жер болгондо,
сүү сүү болгондо,
алты атанаң уулу Капыр бар экен,
үч атанаң уулу
Бусурман бар экен.</p> <p>5 Төрт арыштуу Ойроттун-
кыл жакалуу Ойроттон-
алтын айдар, чок белбей
Кара-кандын баласы,
кабылан тууган Алмамбет,</p> <p>10 топ оолия жийлып,
топ оозынан бүтүпту,
бар оолия жийлып,
батасынан бүтүпту,
Арчалуу Мазар азрет</p> <p>15 Алдасынан бүтүпту!
'Алмамбет тууду!' дегенде,
ала тоо корккондон бас болду,
агын-сүү корккондон сай болду,
үч атанаң уулу Бусурман</p> <p>20 суунун башын көстөп кашты,
Кара Ногой Жамгырчы,
Сары Ногой Эр Манас,
арғы атасы Камбар-кан,
берги атасы Айдар-кан,</p> <p>25 айлаңгыс тууган Эр Көкчө.
'Үч Бусурман ортосуна туруп
эл кыламын!' деди.
Көкчө бу сөс айтканда,
кабар келди Көкчө:</p> <p>30 'Кара Ногой Жамгырчы
Күрмөнту-Шатуу салды!' дейт.
'Ошу жерден көчүпту,
Иле бағына түшүпту.
Жакыптын уулу жаш Манас,</p> <p>35 өркөчү бийк өр кула,
өктөм тууган Ак-кула,
тайки жалдуу тап эттуу Ак-кула,
сүү аягын көстөп көштү!
Көкчө туруп айтты:</p> <p>40 'Оң туурдугум Манас-кан,</p> | <p>Cér cér bolğondo,
suum suu bolğondo,
altı atanın uulu Kapır bar éken,
üç atanın uulu
Busurman bar éken.</p> <p>Tört arıştuu Oyrottun-
kil cakaluu Oyrotton-
altın aydar, çok bélbeü
Kara-kandın balası,
kabilan tuuğan Almambét,
top ooliya ciyliп,
top oozınan bütüptü,
bar ooliya ciyliп,
batasınan bütüptü,
Arçaluu Mazar azret</p> <p>Aldasınan bütüptü!
'Almambét tuudu!' dégende,
ala too korkkondon bas boldu,
ağın-suu korkkondon say boldu,
uç atanın uulu Busurman</p> <p>suunun basın köstöp kaşıت,
Kara Nogoy Camgırçı,
Sarı Nogoy Ér Manas,
arğı atası Kambar-kan,
bέrgi atası Aydar-kan,
aylañgis tuuğan Ér Kökçö.</p> <p>'Üç Busurman ortosuna turup
él kılamın!' dédi.
Kökçö bu sös aytkanda,
kabar kéldi Kökçö:
'Kara Nogoy Camgırçı
Kürmöntü-Şatuu saldı!' déyt.
'Oшу cérden köçüptü,
İlé baǵına tüsüpü.
Cakıptın uulu caş Manas,
örköcü biyk ör kula,
öktöm tuuğan Ak-kula,
tayki calduu tap ettuu Ak-kula,
suum ayaǵın köstöp köştü!'</p> <p>Kökçö turup aytty:
'Oñ tuurduğum Manas-kan,</p> | <p>Yerler, yer olduğunda,
sular, su olduğunda,
altı babanın oğulları kafir imiş,
üç babanın oğulları
müslüman imiş.
Dört taraftan Oyrot'un,
ince yakalı Oyrot'un,
altın örgülü, saçaklı kuşaklı
Kara Han'ın oğlu,
kaplan doğan Almambet,
tüm evliyanın toplanıp,
hep bir ağızdan okumasıyla,
bütün evliyaların toplanıp,
Fatiha duasıyla,
Arçaluu Mazar Hazret'in
Allah'ından olmuştu.
Almambet dünyaya geldiğinde
Ala-dağ korkudan eğildi,
akan su korkudan kurudu.
Üç babanın müslüman oğulları
suyun başından göçüp kaçtı,
Kara Nogay Camgırçı,
Sarı Nogay Er Manas,
arka atası Kambar Han,
kendi babası Aydar Han,
dönek doğan Er Kökçö.
"Üç müslüman arasında
il kuralım biz!" dedi.
Kökçö, bu sözü söyleyince
Kökçö'ye bir haber geldi:
"Kara Nogay Camgırçı
Kürmöntü-Şatuu'yu geçti," diye,
"Şimdi bu yerden göçüp gitti.
İli vadisine doğru indi.
Cakıp'ın oğlu genç Manas,
hörgücü büyük, yüksek at,
üstün doğan Ak-kula ile
yatırı yeleli, tam etli Ak-kula ile
su ayağından geçti geliyor."
Kökçö kalkarak dedi ki:
"Sağında durduğum Manas Han</p> |
|---|---|--|

сол туурдугум Жамгырчы:
атымнын башын бур'албаймын,
эм ошу жерде тур'албаймын!"
Таң агарып аткан жок,

45 күн кызырып чыккан жок,
эли-минен журтун жиыйды:
'Тарс эткен-минен бир аткан,
тарсылдатып көл жұрсун!
Күрс эткен-минен бир аткан,

50 күрсүлдөтүп эл көшсүн!
Кызыл чоктуу Ойроттун
эл четине баралы!
Тилди кармап алалы,
тилден тилин сурайлы!"

55 Көкчө бу сес айтканда,
кара-төбөл Буланды минди,
көл айланы күш салды,
жаргак таман кас алды,
көк ала мойн сон' алды.

60 Кызыкканынан кызыкты,
Ысық-көлдүн жегине кирип барды.
Ар жагында адырда,
кабылан тууган Алмамбет,
калдайгаң кара бөрүк башында,

65 чыгып келди алдынан.
Көкчө аны көрүп коркту.
Алмамбет көрдү Көкчөнү:
'Алтай' Алтай' деп айтты,
'Жабы? Жабы?' деп айтты,

70 'Мөндү! Мөндү!' деп айтты.
'Калакай кашка?' деп айтты.
'Бичик солоон?' деп айтты.
Көкчө туруп мыны айтты:
"Алтай?" кебин билбеймин,

75 "Жабы?" кебин билбеймин,
"Калакай?" кебин билбеймин'.
Кабылан тууган Аламбет
Ысық-көлдүн башынан
айланып салып барады.

80 Атыңын башын бура-тур, Көкчө,
как астыма тура-тур, Көкчө!
Кабылан тууган Алмамбет
Көкчө жакка барады.
'Алтай? Алтай?' деп айтты,

85 'Жабы? Жабы?' деп айтты,
'Калакай кашка?' деп айтты,
'Бичик солоон?' деп айтты.
Көкчө туруп мыны айтат:
'Бу кебинди билбеймин!'

90 Анда айттың Алмамбет:
"Алтай? Алтай?" дегеним
"Амансыңбы?" дегеним,
"Жабы? Жабы?" дегеним
"Жакшысыңбы?" дегеним,

sol tuurduğum Camgırçı:
atımın başın bur'albaymin,
ém oшу céerde tur'albaymin!"
Tañ ağarıp atkan cok,
kün kizarıp çıkkan cok,
éli-minen curtun ciydi:
'Tars étken-minen bir atkan,
tarsıldatıp kól cursün!
Kürs étken-minen bir atkan,
kürsüldötüp él kössün!
Kızıl çoktuu Oyrottun
él çétine baral!
Tildi karmap alalı,
tilden tilin suraylı'
Kökçö bu sös aytkanda,
kara-töböl Bulandı mindi,
köl aylana kuş saldı,
carğak taman kas aldı,
kök ala moyn son' aldı.
Kızıkkananızıktı,
Isık-köldün ceğine kirip bardı.
Ar çağında adırdı,
kabilan tuuğan Almambét,
kaldayğan kara börük başında,
çığıp kéldi aldinan.
Kökçö ani körnip korktu.
Almambét kördü Kökçönü:
'Altay Altay' clép aytti,
'Cabi? Cabi?' dép aytti,
'Möndü! Möndü!' dép aytti.
'Kalakay kaška?' dép aytti.
'Bičik soloon?' dép aytti.
Kökçö turup mını ayttı:
"Altay?" kébin bilbeymin,
"Cabi?" kébiň bilbeymin,
"Kalakay?" kébiň bilbeymin'.
Kabilan tuuğan Almambét
Isık-köldün başınan
aylanıp salıp барадı.
'Atının başın bura-tur, Kökçö,
kak astıma tura-tur, Kökçö!'
Kabilan tuuğan Almambét
Kökçö cakka барады.
'Altay? Altay?' dép aytti,
'Cabi? Cabi?' clép aytti,
'Kalakay kaška?' dép aytti,
'Bičik soloon?' dép aytti.
Kökçö turup mını aytat:
'Bu kébińdi bilbeymin!'
Anda ayttıñ Almambet:
"Altay? Altay?" dégenim
"Amansıñbi?" clégenim,
"Cabi? Cabi?" clégenim
"Cakşısıñbi?" dégenim,

solunda durduğum Camgırçı,
atımın başını çeviremem
ben bu yerde duramam!"
Tan yeri ağarmadan
gunes kizarıp çıkmadan
kavmini bir araya topladı:
"Atılmış ok gibi vınlayarak
ordu kükresin yürüsun!
Gürz atar gibi vınlayarak,
halk gürleyip yürüsun!
Kor gibi yanın Oyrot'un
hududuna varalım,
dilden bir laf kapalı,
sözden söz çıkaralım!"
Kökçö bunları deyip
kara yağız atı Bulan'a bindi,
gölde kuş kovaladı,
yüzgeç ayaklı kaz kovaladı,
mavi alaca boyunlu ördek kovaladı.
Kızıgn kan ile nihatet
Isık-kö'lün kenarına vardı.
Arkadaki dağlardan,
kaplan doğan Almambet
başında kara kalpakla
çıkip geldi atı ile.
Kökçö onu görünce korktu.
Almambet Kökçö'yü görünce:
"Altay, Altay!" diye bağırdı.
"Yabi, Yabi!" diye bağırdı.
"Möndü, Möndü!" diye bağırdı.
"Kalakay kaška!" diye bağırdı.
"Bičik solon!" diye bağırdı.
Kökçö şunu dedi:
"Altay nedir bilmiyorum,
yabı nedir bilmiyorum,
kalakay nedir bilmiyorum."
Kaplan doğan Almambet
Isık-kö'lün başında
ati ile koşmağa başladı.
"Atının başını döndür, Kökçö,
gel önemde dur, Kökçö."
Kaplan doğan Almambet
Kökçö'nün yanında atla dolaştı.
"Altay, altay!" diye bağırdı.
"Yabi, yabi!" diye, bağırdı.
"Kalakay kaška!" diye bağırdı.
"Bičik solon!" diye bağırdı.
Kökçö şunu dedi:
"Bu söz ne demek, anlamadım."
Almambet de dedi ki:
""Altay, altay!" deyince
"Halin nasıldı?" demiştim.
"Yabi, yabi!" deyince
"Keyfin nasıldı?" demiştim.

- 95** "Калакай кашка?" дегеним
"Каның барбы?" дегеним,
"Бичик солоон?" дегеним
"Төрөң барбы?" дегеним!
Бу дүнеден еткөндө,
- 100** а дүүнөгө жеткенде,
биске жол барб'эken?
Көкчө туруп мыны айтат:
'Мойлоонды ойдурсаң,
сакалынды койдурсаң,
- 105** кекүлүңдү кырктырсаң,
басыңдан тозого(?)
тиңсе алдырсаң,
а жума-минен бу жума
арасында жети күн,
өзү-минен сегис күн,
- 110** бейшке кирет дедиле.
Алда Таала аэрет
айд' асманнан жылдырган,
күнд' асманнан жылдырган,
ызыгын жерге тийгискен!"
- 115** Анда айттың Алмамбет:
'Мен мойлоомды ойдурсам,
сакалымды койдурсам,
айчыгы алтын туу келет,
алты сан кара кол келет!
- 120** Дүкөртүң бардыр жаңында,
устураң бардыр алдында,
китеbiң бардыр койнуңда,
Кураның бардыр мойнуңда,
көтөр Кураның көрөйн,
- 125** жай китебиң окуйн!
Көкчө колду чыкырди,
Көкчө ак чатыр тикти дейт,
барча-минен макмалды
астына калың түшүрдү,
- 130** саңоор отко койду,
ак-куйрук чайдан салды,
каймактан алып салды,
канттан алып кошту,
алмасынан алды,
- 135** шекеринен куйду,
март-уулап чайды кайнатты,
энди Алмамбетке сунду.
Алмамбет чайды албады:
'Мениң мойлоом ой'элек,
- 140** сакалым мениң кой'элек-
көтөр Куран көрөйн,
жай китебиң окуйн!
Танысам алып ичейн!
Таныбасам кантып ичейн?
- 145** Көкчө туруп мына айтты:
'Кара-канның баласы
кабылан тууган Алмамбет,
- "Kalakay kaška?" dégenim
"Kanın barbi?" dégenim,
"Bıçık soloon?" dégenim
"Töröñ barbi?" dégenim!
Bu düünödön ötköndö,
a düünögö cëtkende,
biske col barb'éken?"
Kökçö turup minı aytat:
'Moylooñdı oydursañ,
sakalıñdı koydursañ,
kökülüñdü kırktursañ,
basıñnan tozoğó(?)
tiñse aldersañ,
a cuma-minen bu cuma
arasında céti kün,
özü-minen ségis kün,
beyşke kiret dédile.
Alda Taala azret...
ayd' asmannan cildirğan,
künd' asmarınan cildirğan,
izığın cérgé tiygisken!"
Anda aytتىن Almambét:
'Mén moylcomdı oydursam,
sakalımdı koydursam,
ayçığı altın tuu kélet,
altı san kara kol kélet!
Dükörtüñ bardır canıñda,
usturañ bardır aldiñda,
kitebiñ bardır koynuñda,
Kuraniñ bardır moynuñda,
kötör Kuraniñ köröyn,
cay kitebiñ okuyn!"
Kökçö koldu çıkrıdi,
Kökçö ak çatır tiki déyt,
barça-minen makmaldı
astına kalıñ tüsürdü,
sañoor otko koydu,
ak-kuyruk çaydan saldı,
kaymaktan alıp saldı,
kanttan alıp koştu,
almasınan aldı,
şékerinen kuydu,
mart-uulap çaydı kaynattı,
éndi Almambetke sundu.
Almambét çaydı albadı:
'Méniñ moyloom oy'elek,
sakalım méniñ koy'elek-
kötör Kur'an köröyn,
cay kitebiñ okuyn!
Tanışsam alıp içeyn!
Tanıbasam kantıp içeyn?
Kökçö turup mina aytı:
'Kara-kanniñ balası
kabılınan tuuğan Almambét,
- "Kalakay kaška!" deyince
"Hanın var mı?" demiştım".
"Bıçık solon!" deyince
"Efendin var mı?" demiştım.
Bu dünyadan göçüp de
öbür dünyaya gitmek için
bize başka yol var mıdır?"
Kökçö şunu dedi:
"Büyüğini kesersen
sakal salıverirsən,
saçlarını kırtırırsan,
başından kalpak
düğmesini çıkarırsan,
bir cumadan öbür cumaya
eder hepsi yedi gün,
cumaya sekiz gün,
sonra cennete gidilir.
Allahu Taala Hazretleri
gökyüzünde ayı parlatır,
gökyüzü de güneş parlatır,
ışıkla yeri ısıtır."
Sonra dedin ki Almambet:
"Ben büyüğüm kestirsem,
sakalımı uzatsam,
nakışları altın hilalli sancak gelir,
altı kol ordu gelir,
makasın vardır yanında,
usturan vardır yanında,
kitabın vardır koynunda,
Kur'an'ın vardır boynunda,
getir Kur'anı göreyim,
aç kitabı okuyayım!"
Kökçö ordusunu topladı,
ak çadırını kurdurdu,
ipekten, kadifeden
kalın yaygılar yaptırdı,
ateşe semaver koydu,
ak kuyruk çaydan koydu,
üstüne kaymak doldurdu,
sonra da şekerden koydu,
içine elma da koydu,
şekerli kaymaktan koydu,
böylece çayı kaynattı,
sonra Almambet'e sundu.
Almambet çayı almadı:
"Benim büyüğüm kesik değil,
sakalım dersen hiç de yok.
Ver Kur'an'ını göreyim,
aç kitabı okuyayım,
anlırsam o vakit içerim,
anlamazsam nasıl içerim?"
Er Kökçö kalkıp dedi ki:
"Kara Han'ın oğlu
kaplan doğan Almambet,

- мойлооң терең оюндар,
сакалдарың коюндар,
150 көкүлдөрүң кыркындар,
башыңдан тозого (?)-тыңсе алындар!
Китебинни окусун,
Куранымны танысын!
Кабылан тууган Алмамбет
- 155** мойлооны терең ойду дейт,
сакаларын койду дейт,
көкүлдөрүң кыркты дейт,
ажайым катты ашты дейт,
астына койо койду дейт,
- 160** көтөртпөй Куран таныды,
жайдыrbай китеп окуду!
Кара-кандын баласы
кабылан тууган Алмамбет
'Мен Бусурман болом!' дейт.
- 165** Алмамбетке таш чыны койду,
Алмамбет чайды албады:
'Көкүреккө жан кошом,
кемекейгө тил кошом,
ай жарыгы бос болом,
- 170** өзүң-минен дос болом-
анан кийн ичемин!"
Көкчө туруп айтты дейт:
'Келген бир аяк меники,
кеткен бир аяк сеники!"
- 175** Ай жарыгы бос болду,
Айдар-кан уулу Эр Көкчө
кучакташып дос болду.
Энди Алмамбет чай иши.
Алмамбет чайды ичкен сон,
- 180** туруп Көкчө айтты дейт:
'Көкүректө жаным бир', деди
'кемекейгө тилим бир!' деди
'Энди мен элиме барайн,
мениң журтума барайн,
- 185** элим мен айтып көрөйн,
журтум мен айтып көрөйн!
Элим тилим албаса,
ак теңге булум чачайн,
кызыл чоктуу Ойроттун
- 190** канын өлтүрүп качайн!
Элим тилим алса', деди
алты уулу Ойроту
суу аякка коркуп кирип кеткен
үч ата уулу Бусурман
- 195** ичине кирип баралы!
Малды катка салдырып,
малды алалдап алалы!
Булду катка салдырып,
булду алалдап алалы!
- 200** Бусурман коомынан өтүп кетели!"
Алмамбет атка минди,
- moylooñ téreñ oyuñar,
sakaldarñ koyuñar,
köküldörüñ kırkıñar,
başñdan tozoğó (?)-tiñse aliñar!
Kitebimni okusun,
Kuranımnı tanısın!"
Kabilan tuuğan Almambét
moyloonı téreñ oydu déyt,
sakaların koydu déyt,
köküldörün kırktı déyt,
acayım kattı aştı déyt,
astına koyo koydu déyt,
kötörtöpöy Kuran tanıdı,
caydırabay kitep okudu!
Kara-kandin balası
kabilan tuuğan Almambét
'Mén Busurman bolom!' déyt.
Almambétke taş čını koydu,
Almambét çayı albadı:
'Kökürökkö can koşom,
kömököygö til koşom,
ay carığı bos bolom,
özüñ-minen dos bolom-
anan kiyin içemim!"
Kökçö turup aytti déyt:
'Kélgén bir ayak méniki,
kétken bir ayak séniki!'
Ay carığı bos boldu,
Aydar-kan uulu Ér Kökçö
kuçaktaşip dos boldu.
Éndi Almambét çay iştı.
Almambét çayı içken son,
turup Kökçö aytti déyt:
'Köküröktö canım bir', dédi
'kömököygö tilim bir!' dédi
'éndi mén éli me barayn,
ménin curtuma barayn,
élim mén aytıp köröyn,
curtum mén aytıp köröyn!
Élim tilim albasa,
ak téñge bulum çäçayn,
kızıl çoktuu Oyrottun
kanın öltürüp kaçayn!
Élim tilim als'a', dédi
altı uulu Oyrotu
suu ayakka korcup kirip kétken
üç ata uulu Busurman
içine kirip baralı!
Maldı katka saldırip,
maldı alaldap alalı!
Buldu katka saldırip,
buldu alaldap alalı!
Busurman koominan өtüp kételi!"
Almambét atka mindi,
- gel bıygını kestiriver,
sakalını koyuver,
saçlarını kırtıriver,
kalpağın süsünü kaldırıver,
o zaman kitabı okuyabilirsın,
Kur'an'ımı anlayabilirsın."
- Kaplan doğan Almambet,
bıygını kestirdi,
sakalını koyuverdi,
saçlarını kırtırdı,
mukaddes kitabı bir açtı,
sonra önüne koyarak
Kur'an'ı yardımısız okudu,
kendi kendine okudu.
Kara Han'in er oğlu
kaplan doğan Almambet:
"Müslüman olayım." dedi
Almambet'e çanağı koydu.
Almambet çayı yine almadi.
"Gögsüme ben can koyayım,
ağzıma ben dil koyayım,
ay ışığı gibi solayım,
senin ile dost olayım
ondan sonra çaydan içerim!"
O vakit Kökçö kalkıp dedi:
"Bu gelen çanak benim olsun,
giden çanak seninki olsun!"
Ay ışığı gibi soldu,
Aydar Han'in oğlu Kökçö
kuçaklaşıp dost oldu.
O zaman Almambet çayı içti.
Çayı içip bitirince
Er Kökçö'ye dedi ki:
"Gögsümde canım var şimdi,
ağzımda dilim var şimdi,
artık kavmimle döneyim,
artık yurduma varayım,
kavmimle konuşayım,
yurdumla konuşayım,
halk sözümüz dinlemezse,
hazinem saçayım,
Kor gibi yanın Oyrot'un
hanını öldürüp kaçayım!
Kavmim sözümüz dinlerse,
altı Oyrot oğlunu
korkudan su boyunca kaçan
üç ata oğlu müslüman
içine girip kalayım!
Malı yazarak sayayım,
malı helal yapayım!
Mülkü de yazarak sayayım,
mülkü helal yapayım!"
Müslümanlarla yaşayayım."
Almambet atına bindi,

- атасынын жакка жұрды.
Атасының үйінен
кирип келсе Алмамбет
- 205** 'Асалау малийкым, атам!' деди.
Салам берсе Алмамбет,
елик берген адам жок,
тура калған адам жок.
Алмамбет оттун башында
- 210** тура калып айтт'эле:
'Туудурбай туна чөксөңчү!
Учурбай куруп калсаңчы!
Жалған дүүнө мында дейт,
жай дүүнөлөр анда дейт!
- 215** А дүүнө-минен бу дүүнө,
жакшылық жайын билелик!
"Куркулдабат куалдат"
Куран тилин билелик!
Меке-минен бейштин
- 220** ортосунан тилейлик!
Бис Бусурман бололук!
Кеңеш кебин кылышар!
Эртен келип угайн!
Атымнын башын бур'албаймын,
- 225** ошу жерде тур'албаймын.
Кабылан тууган Алмамбет
ошу үйдөн чыкты дейт,
Кыл-жиренин минди дейт,
кыл көбүсөн кийди дейт,
- 230** элдин четине келип жатты,
жоонын бетине келип жатты.
Тактасында Кара-кан
элин-журтун жийп алды
тактадан туруп айтты дейт:
- 235** 'Аркар жұрбөс кыядан,
атадан жалғыс уядан,
әңгілер жұрбөс кыядан,
энеден жалғыс уядан,
жумуртқадан ак эди,
- 240** бир жатындан так эди!
Кан Алмамбет жалғысым
кантып мындей кеп айтты?
Калың ормон кеп журтум,
бу Алмамбет уулумду
- 245** бир кесүмө көрсөтпей,
эртен кармана өлтүр-
атып салған огумду,
катуу чычкан bogумdu!
Журту Канга айтты дейт:
- 250** 'Чалдыратпай уук чечебис,
шаңшытпай бүркүт алабыс,
суунун башын көстейбүс!'
Кан анда туруп айтты:
'Калың ормон кеп журтум,
мен сенден айрылбайм,
- atasının cakka cürdü.
Atasınıň üyünö
kirip kelse Almambét
'Asalau maliykim, atam!' dédi.
Salam bérse Almambét,
elik bérgeñ adam cok,
tura kalğan adam cok.
Almambét ottun başında
tura kalıp aytt'éle:
'Tuudurbay tuna çöksöñçü!
Uçurbay kurup kalsañçı!
Calğan düünö minda déyt,
cay düünölör anda déyt!
A düünö-minen' bu düünö,
cakşılık cayın bilelik!
"Kurkuldabat kualdat"
Kuran tilin bilelik!
Méké-minen býeystín
ortosunan tileylik!
Bis Busurman bololuk!
Kéñes kébin kılıñar!
Erten kélip ugayn!
Atumnın başın bur' albaymin,
oşu céerde tur' albaymin.
Kabilan tuuğan Almambét
oşu üydön çıktı déyt,
Kıl-cirénen mindi déyt,
kıl köbüson kiyidi déyt,
éldin çetine kélip cattı,
coonın bétine kélip cattı.
Taktasında Kara-kan
élin-curtun ciyp aldı
taktadan turup aytı déyt:
'Arkar cürbös kiyadan,
atadan calğıs uyadan,
éckiler cürbös kiyadan,
éneden calğıs uyadan,
cumurtkadan ak édi,
bir catından tak édi!
Kan Almambét calğısim
kantıp minday kép aytı?
Kalin ormon köp curtum,
bu Almambét uulumdu
bir kösümö körsötpöy,
érten karmaşap öltür-
atıp salğan oğumdu,
katuu çıçkan boğumdu!
Curtu Kanşa aytı déyt:
'Çaldıratpay uuk çéçebis,
şañşitpay bürküt alabis,
suunun başın köstöybüs!'
Kan anda turup aytı:
'Kalin ormon köp curtum,
mén sénden ayrılbaym,
- babasının yurduna döndü.
Babasının evine
girerken Almambet:
"Selamunaleyküm, babam." dedi.
Selam verince Almambet,
kimse selam almadı,
kimse yerinden kalkmadı.
Almambet ateşin başına
geçti sonra dedi ki:
"Doğmaz olup kalsa idin,
muvaффak olmadan kuruyasın,
burası yalan dünyası,
ötesi gerçek dünyası,
o dünya için burada
iyiyi öğrenelim.
"Kul hüvallahu Ehad"
Kur'an dilini bilelim.
Mekke ile behiştin
ortasını alalım!
Biz müslüman olalım!
Aranızda görüşün,
yarın gelin anlarım,
atımın başını çeviremem,
bu yerlerde kalamam."
Kaplan doğan Almambet
evden dışarıya çıktı,
al atına binerek
kil zırhını giyindi,
halkının yanına gelip
düşmanın karşısına geldi.
Tahtında oturan Kara Han
kavmini yurdunu topladı
tahtından kalkıp dedi ki:
"Dağ koyunu ayrılmaz kayasından
ne de babasından, yuvasından,
geyik ayrılmaz kayasından
ne de anasından, yuvasından,
yumurtadan ak idi o,
ana karnında tek idi o!
Almambet, biricik oğlum benim
sen bana böyle nasıl dedin?
Ey yurdumun sık ormanı
bu Almambet oğlumu
bir daha gözüme gösterme
erkenden öldür beni.
O fırlamış okum idi,
katı sıçılmış bokum idi."
Yurt halkı Han'a dedi ki:
"Sessiz çekeriz okumuzu biz,
bağırtmadan bürkütünü aliveririz,
suyun da başına götürüveririz!"
Han da şöyle cevap verdi:
"Ey orman gibi sık kavmim,
ben senden hiç ayrılmam,"

- алтындан кылган зер тактан
өзүм жерге түшпеймүн,
эшикти өзүм ачпаймын-
кан башым кара болбойбы?
- 260** Айчыгы алтын
туу болду,
алты сан кара кол болду,
Кытайдын колу кырк сан болду,
Орустун колу он сан болду:
Алмамбеттин бу жолун
- 265** тосуп жатты ошу кол.
Таң агарып атканда,
күн көгөрүп чыкканда,
кабылан тууган Алмамбет
Кыл-жиренди минди дейт,
- 270** кыл күбесүн киidi дейт,
үйдү көстөп жүрдү дейт.
Кытайдын колу, кырк сан кол,
Орустун колу он сан кол
өтүп кетти Алмамбет,
- 275** алтын тактаниң үстүндө олтурған
атасының үстүнө кирди:
'Асалau мағалийкым!' деди.
Салам айтса Алмамбет,
елик жок болду атасын.
- 280** Алтындан кылган зер такта,
анан түштү атасы,
эшикти өзү ашканда,
кабылан тууган Алмамбет
атасын кармап алды дейт:
- 285** 'Туудурбай тұна чөксөңчү!
Учурбай куруп калсаңчи!
А дүүнө-минен бу дүүнө
жакшылық сурап кетели!
Кылча кызыл жандарга
- 290** "Кулкулдабат куалдат"
куран тилин билели!
Бис Бусурман бололу!
Капырдын каны болгончо,
Бусурман кулу бололу!
- 295** Атасы туруп айтт'эле:
'А дүүнө-минен бу дүүнө
жакшылық жайын бил'елбейм,
Меке-минен бейштиг
ортосунан ал'албайм,
- 300** мен Бусурман бол'олбайм!
Чабуучу болсоң, бас мына!
Төгүчү болсоң, кан мына!"
Кара-кан бу кепти айтып,
үйдөн чыгып барды дейт,
- 305** кара бедеүни минди дейт,
көлдү көстөп жүрдү дейт.
Кабылан тууган Алмамбет
энесин көстөп октолду,

altundan kılğan zér taktan
özüm cérgé tüşpöymün,
éshikti özüm açpaymın-
kan başım kara bolboybi?
Ayığı altın
tuu boldu,
altı san kara kol boldu,
Kitaydın kolu kırk san boldu,
Orustun kolu on san boldu:
Almambétin bu colun
tosup cattı oшу kol.
Tañ ağarıp atkanda,
kün kögörüp čikkanda,
kabilan tuuğan Almambét
Kıl-ciréndi mindi déyt,
kil kübösün kiydi déyt,
üydü köstöp cürdü déyt.
Kitaydın kolu, kırk san kol,
Orustun kolu on san kol
ötüp kétti Almambét,
altın taktanıñ üstündö olturğan
atasınıñ üstünö kirdi:
'Asalau mağaliykim!' dédi.
Salam aytса Almambét,
elik cok boldu atanın.
Altından kilğan zér takta,
anan tüstü atası,
éshikti özü aşkanda,
kabilan tuuğan Almambét
atasın karmap aldı déyt:
'Tuudurbay tuna çoksöñçü!
Uçurbay kurup kalsañçı!
A düünö-minen bu düünö
cakşılık surap kéteلى!
Kılça kızıl candarğı
"Kulkuldabat kualdat"
kuran tilin bileli!
Bis Busurman bololo!
Kapırdın kani bolgonço,
Busurman kulu bololu!
Atası turup ayt'téle:
'A düünö-minen bu düünö
cakşılık cayın bil'elbeyim,
Méké-minen békystin
ortosunan al'albaym,
mén Busurman bol'olboym!
Çabuuçu bolsoñ, bas mına!
Tögüçü bolsoñ, kan mına!"
Kara-kan bu képti aytüp,
üydön çıçıp bardı déyt,
kara bédéüni mindi déyt,
köldü köstöp cürdü déyt.
Kabilan tuuğan Almambét
énesin köstöp oktoldu,

altın tahtımdan asla,
ben yerlere inemem,
kendim kapayı açamam.
Han başım lekelensin mi?"
Nakışları altın hilalli
sancak göründü,
altı kol ordu göründü.
Çinlinin kırk kol ordusu göründü,
Rusun on kol ordu göründü:
Almambet'in yolunu
beklemeğe başladı bu ordu.
Tan yeri ağarıp,
gün görünüp doğarken,
kaplan doğan Almambet,
ati Kil-ciren'e binerek
kil zırhını giyerek,
baba evine doğruldu.
Çinlinin kırk kol ordusu
Rusların on kol ordusu
arasından geçip gitti Almambet,
altın tahtında oturan
babasına gitti o.
"Selamunaleyküm, baba." dedi.
Selam veren Almambet,
babasından cevap almadı.
Altın kaplı tahtından
derken indi babası,
bizzat kapayı açarken
kaplan doğan Almambet,
babasını tutup dedi ki:
"Evlatsız kalasın,
büyütemeden kuruyasın,
gel bu dünyada öbürü için
iyilik ederek çalışalım
kıldan ince, kızıl canlara
"Kul hüvallahu Ehat"
Kur'an dilini bilelim,
hep müslüman olalım.
Kafire han olmaktadır
müslümanın kulu olalım."
Babası o vakit dedi ki:
"Ne bu dünyaya ne öbürüne
yaraşan iyiliği ben bileyem.
Mekke ile behiştin
arasını alamam,
ben müslüman olamam,
gel istersen başımı kes,
koş istersen kanımı dök!"
Kara Han böyle diyerek
evinden çıçıp gitti.
Kara atına binerek
göle doğru seyirtti
Kaplan doğan Almambet,
anasına saldırip

- кылышын сүрүп алып,
310 энесине жетип айтты дейт:
'Атекеме сүүлөштүм,
көп кеп айтып сурадым,
"А дүүнө-минен бу дүүнө
жакшылык жайын билели!
- 315 Бис Бусурман бололу!"
Сурасам-да болбоду,
атекем сөсүм албады:
"А дүүнө-минен бу дүүнө
жакшылык жайын билбеймин,
- 320 Меке-минен бейштин
ортосунан албаймын,
мен Бусурман болбоймун!"
Атекемнин сөсү бу эди.
Он эки айлар көтөргөн
- 325 омурткаңды сыйтаттым,
тар курсагың кеңиттим,
таш эмчегин бошоттум!
Сен балаңны таштаба!"
Энеси айтты уулуна:
- 330 'Кара-кан барса, барамын,
атекенен айрылбайм!
Астыңнан адам буубасын!
Артыңнан адам куубасын!
Менен бурун сен барсан,
- 335 көсүңнүн кырын сала жүр!"
Анда айттың Алмамбет:
'Ак тенге булду чачайн,
кызыл чоктуу Ойроттун
канын өлтүрүп качайн!
- 340 Капырдын каны болгончо,
Бусурман кулу болойн!
Алмамбет энеден чыгып,
Кыл-жиренин минди дейт,
кыл күбөсүн кийди дейт,
- 345 Алмамбет энди жүрдү.
Кыр жагында Кытай колу
кырк сан кол болуп жатыр,
ой жагында Орус колу
он сан кол болуп жатыр.
- 350 Кабылан тууган Алмамбет
кара болот кылышын
бир тетиги чыгарып
бир копшутуп койды дейт,
кызыл чоктуу көп Ойрот
- 355 тен жарыла берди дейт,
Алмамбет өтүп келе жатыр.
Колдун көбүн өтүп келгенде,
бир сан турган Калмакка
кармап алып сабынан,
- 360 сууруп алып кабынан,
шылтеп кылыш жиберди-
кызыл чоктуу көп Ойроттун
- кılıçın sürüp alıp,
énesine cétip aytti déyt:
'Atekeme süülöstüm,
köp kép aytıp suradım,
"A düünö-minen bu düünö
cakşılık cayın bileli!
- Bis Busurman bololu!"
Surasam-da bolbodu,
atekem sösüm albadı:
"A düünö-minen bu düünö
cakşılık cayın bilbeymin,
Méké-minen békystin
ortosunan albaymin,
mén Busurman bolboymun!"
Atekemnin sösü bu édi.
On éki aylar kötörgön
omurtkañdı sıstattım,
tar kursağىي kéñittim,
taş émçegiři boşottum!
Sén balañını taştaba!"
Énesi aytti uuluna:
'Kara-kan barsa, baramın,
atekeñnen ayrılbaym!
Astıñnan adam buubasın!
Artıñnan adam kuubasın!
Ménen burun sén barsaň,
köösüñün kırın sala här!"
Anda ayttıñ Almambét:
'Ak téñige buldu çäçayn,
kızıl çoktuu Oyrottun
kanın öltürüp kaçayn!
Kapırdın kani bolgonço,
Busurman kulu boloyń!
Almambét éneden çığıp,
Kıl-cirénin mindi déyt,
kil kübösün kiydi déyt,
Almambét éndi cürdü.
Kır çağında Kıtay kolu
kırk san kol bolup catır,
oy çağında Orus kolu
on san kol bolup catır.
Kabilan tuuğan Almambét
kara bolot kılıçın
bir tétiğи çığarıp
bir kopşutup koydi déyt,
kızıl çoktuu köp Oyrot
téñ carila bérdi déyt,
Almambét өtüp kéle catır.
Koldun köbüñ өtüp kélgende,
bir san turğan Kalmakka
karmap alıp sabınan,
suurup alıp kabınan,
şıltеп kılıç ciberdi-
kızıl çoktuu köp Oyrottun
- kılıçını sıyırıldı,
anasına dedi ki:
"Babam ile görüştüm,
bir çok söyle yalvardım:
"Dünya ve ahiret için
yaraşanı bulalım,
biz müslüman olalım!" dedim.
O müslüman olmadı,
sözümü dinlemedi.
"O dünya ile bu dünyaya
yakışan iyiliği bilmem ben,
Mekke ile behiştin
ortasını istemem.
Ben müslüman olamam!" dedi.
Babamın sözü bu idi.
On iki ay beni taşıdım,
omurganı sizlattım,
dar karnını bollattım,
taş memeni yumuştattım,
sen oğlunu gel kovma!"
Anası dedi ki oğluna:
"Baban gidince ben de giderim,
ben Kara Han'ımdan ayrılmam!
Sana kimse karışmasın!
Kimsecik arkandan gelmesin!
Benden evvel sen gidersen,
bizi unutma sakın sen!"
Almambet şöyle dedi:
"Ak tengen pulumu saçarıım
kor gibi yananan Oyrot'un
hanımı öldürür kaçıram!
Kafire han olmaktadır
müslümana kul olurum."
Almambet anasını bırakıp
Kıl-ciren'e atladi,
kil zırhını kuşandı,
Almambet çıkıştı gitti.
Bir tepede Çinlinin
kırk kol ordusu durmuştu,
aşağısına yayılmıştı
Rus'un on kol ordusu.
Kaplan doğan Almambet,
kara çelik kılıçını
kınından sıyrarak
bir vurup geri çekti,
kor gibi yananan kalabalık Oyrot'u
ortasından yararak
geçti arasından Almambet.
Halkın yarısını geçince
kabzasına el atıp
kılıçını kınından çıkardı,
bir Kalmuk kümesine
bir yaman darbe indirdi.
Kor gibi yananan kalabalık Oyrot

MANAS DESTANI

- өрт күйгөн немедей
сапырылып жатып калды!
- 365** Бир саптын башында турган экен,
алтындан көкүп жайкаган,
сүүлесө жийн таркаган
кандын уулу Караба бар экен-
кара инген
салса ийбеген,
- 370** башына даңкан тибекен,
тала жердин кырсасы,
сан жиндин мырсасы,
Орустан чыккан экен дейт!
Алмамбет батыр айтты дейт:
- 375** 'Мына дүүнө-минен бу дүүнө
жакшылык сурап барамын,
кылча кызыл жаным
кыямат тилеп барамын!
Кызыл чоктуу Ойроттун
- 380** аласын ала качпадым,
куласын кууа качпадым...!
Мединениң сары талага
бир тушуруп албасам,
сени бир Кудайдан
бир тилеп салбасам...'
- 385** Алмамбет батыр мыны айттып,
Ойротту көстөп жүрдү дейт,
кызыл чоктуу көп Ойрот
дүркүн-дүркүн болду дейт,
арышын узун Алмамбет
- 390** желегин жерден түрдү дейт,
көтүнөн кууп келди дейт,
кызыл бир чоктуу Ойроттун
күн чыгыш көстөй сүрдү дейт!
'Бекип бир калган бейштин
- 395** эшигин ачкан Эр Кошой,
байланып калган базардын
жолун бир ачкан Эр Кошой!
Арууң турат башында,
арбагың турат кашында!
- 400** Арбактарың колдосун,
бериштелерин көтөрсүн!
Чакырган үнүң азандай, Кожом,
башында селде казандай, Кожом!
Бериштелер көтөрсүн,
- 405** арбактарың жөлөсүн!"
Алмамбет желеекти
жерден түрдү дейт,
кызыл бир чоктуу Ойроттун
күн чыгыш көстөй сүрдү дейт.
'Көкүрөктө жаным, бир досум,
- 410** көмөкөйдө тилим, бир досум-
бериштелер көтөрсүн!
Кызыл бир чоктуу Ойроттун
аласын ала качпадым,

ört küygön némedey
sapırılıp catıp kaldi!

Bir sapın başında turğan éken,
altından kökül caykağan,
süölösö ciyn tarkağan
kandın uulu Karaça bar éken-
kara ingen
salsa iybegen,
başına daňkan tiybegen,
tala cérdin kırsası,
san cindin mırsası,
Orustan çıkkın éken déyt!
Almambét batır aytti déyt:
'Mına düünö-minen bu düünö
cakşılık surap baramın,
kilça kızıl canıma
kiyamat tilep baramın!
Kızıl çoktuu Oyrottun
alasın ala kaçpadım,
kulasin kuua kaçpadım...!
Médinéniñ sarı talağa
bir tüşürüp albasam,
seni bir Kudaydan
bir tilep salbasam...'
Almambét batırミニ aytıp,
Oyrottu köstöp cürdü déyt,
kızıl çoktuu köp Oyrot
dürkün-dürkün boldu déyt,
arışılı uzun Almambét
célegin cérden türdü déyt,
köütünön kuup kéldi déyt,
kızıl bir çoktuu Oyrottu
kün çığış köstöy sürdür déyt!
'Békip bir kalğan býystin
éşigin açkan Ér Koşoy,
baylanıp kalğan bazardın
colun bir açkan Ér Koşoy!
Aruuñ turat başında,
arpağıñ turat kaşında!
Arbaktarıñ koldosun,
bériştelerin kötörsün!
Çakırğan ünүñ azanday, Kocom,
başında sélde kazanday, Kocom!
Bérişteler kötörsün,
arbaktarıñ cölösün!"
Almambét célekti
cérden türdü déyt,
kızıl bir çoktuu Oyrottu
kün çığış köstöy sürdür déyt.
'Köküröktö canım, bir dosum,
kömököydö tilim, bir dosum-
bérişteler kötörsün!
Kızıl bir çoktuu Oyrottun
alasın ala kaçpadım,

sönmüş bir yanın gibi
devrilip kaldılar.
Bir kümenin başında durdu
altın başlığı dalgalanan,
sözleri toplu halkı dağıtan
hanın oğlu bir Karaça vardi.
Kara dişi deve konsa,
dönüp bakmaz,
başına deňnek degmeyen,
düz ovanın çemberi,
bir çok yiğinların efendisi,
aslı Rusluktan çıkmış!
Er Almambet dedi ki:
"Bu dünya ile öbür dünyaya
iyilik ederek çalışacağım,
kil gibi ince canıma
ahreti yalvaracağım!
Kor gibi yanın Oyrot'tan
ala atlarını alıp kaçmadım,
kula atlarını alıp kaçmadım!
Medine sahrasına şimdi
düşürüp neden almayayım,
seni Tanrı'dan
nasıl istemeyeyim?"
Almambet böyle deyip
Oyrot'un üstüne atını sürdürdü.
Kor gibi yanın kalabalık Oyrot
korkudan birbirine girdi.
Arstan uzun Almambet
bayrağını yerden kaptı,
arkalarından gitti.
Kor gibi yanın kalabalık Oyrot'u
gün doğusuna doğru sürdürdü!
"Kapalı kalan behiştin
kapısını açan Er Koşoy,
kapanıp kalan çarşının
yolunu açan Er Koşoy,
şerefin duruyor başında,
ervahın duruyor yanında!
Ervahın yardımcı olsun!
Meleklerin yardımcı olsun!
Sesin ezan gibi ötsün, efendim!
Sarığın kazan gibi olsun, efendim!
Melekler yardımcı olsun!
Ervahın yardımcı olsun!"
Almambet
bayrağını kaptı,
kor gibi yanın Oyrot'u püskürdü
günün doğduğu yerlere.
"Tendeki canım, biricik dostum,
ağzımdaki dilim, biricik dostum,
melekler yardımcı olsun!
Kor gibi yanın Oyrot'tan
alaca atını alıp kaçmadım,

- куласын кууа качпадым...!
415 Жасаган! Саа не жастым?
 Күдрөт! Сага не кылдым?
 Алмамбет бу этегин бу жакка
 булкуп алып кыстады,
 сол этегин сол жакка
- 420** булкуп алып кыстады.
 Сол колунда найзаны
 сол колунан чыгарып
 оң колуна алды дейт.
 'Кекчө, Кекчө!' деди дейт,
- 425** Кекчөнүн бериштеси бас болду:
 Манастың арбагы
 бир оосына кирди дейт,
 Манастанап ураан салды дейт:
 сан эрдин кыйкырагын
 Алмамбет батыр салды дейт,
430 сан аттын дубургүн
 Кыл-жирен буудан салды дейт!
 Топусун тоодай кылды дейт,
 күрмөнүн үйдөй кылды дейт,
 ак тенге булун чашты дейт!
- 435** Кызыл бир чоктуу Ойроттун
 канын өлтүрүп кашты дейт!
 Ай жарыги бос болду,
 Айдар-кан уулу Кан Кекчө
 кучакташып дос болду-
- 440** 'Мен Бусурман болом!' деп.
 Күгүм кире, күн бата,
 каш карып, эл жата,
 кызыл чоктуу Ойроттун
 өлүктөн ат чуркатып чыкты.
- 445** Жер ортосу көк дебе
 арг'атасы Камбар-кан,
 берг'атасы Айдар-кан,
 Айдар-канын баласы
 айлаңгыс тууган Эр Кекчө,
- 450** Эр Кекчө келди дейт.
 Бая учурашкан жеринде
 Эр Кекчөнү көргөндө,
 Алмамбет батыр айтты дейт:
 'Асалу малийким,
- Эр Кекчө, досум!'
455 'Эликиме салам,
 Алмамбет, досум!
 Сак саламат болдуңбы, досум?'
 'Сак саламат болгомун, досум,
 сагынбай эсен келгемин, досум!
 Элим бир тилим албады, досум:
- 460** энем бир тилим албады, досум,
 журтум бир тилим албад'ай,
 каным бир тилим албад'ай, досум,
 кара бир тилим
 албад'ай, досум!
- куласын кууа качпадым...!
415 Casagan! Saa né castum?
 Küdröt! Saǵa né kıldım?
 Almambét bu étegin bu cakka
 bulkup alip kistadı,
 sol étegin sol cakka
 bulkup alip kistadı.
 Sol kolunda nayzanı
 sol kolunan çigarıp
 oñ koluna aldı déyt.
 'Kökçö, Kökçö!' dédi déyt,
 Kökçönün bérîstesi bas boldu:
 Manastıń arbaǵı
 bir oosına kirdi déyt,
 Manastap uraan saldı déyt:
 san érdin kiykiraǵın
 Almambét batır saldı déyt,
 san attın dübürtün
 Kıl-cirén buudan saldı déyt!
 Topusun tooday kıldı déyt,
 kürmönün üydöy kıldı déyt,
 ak téñige bulun çاشtı déyt!
 Kızıl bir çoktuu Oyrottun
 kanın öltürüp kaştı déyt!
 Ay carığı bos boldu,
 Aydar-kan uulu Kan Kökçö
 kuçaktaşip dos boldu-
 'Mén Busurrrnan bolom!' dép.
 Kügüm kire, kün bata,
 kaş kararip, él cata,
 kızıl çoktuu Oyrottun
 ölüktön at çurkatıp çıktı.
 Cér ortosu kök döbö
 arg'atasi Kambar-kan,
 bérگ'atasi Aydar-kan,
 Aydar-kandın balası
 aylañgis tuuğan Ér Kökçö,
 Ér Kökçö kéldi déyt.
 Baya uçuraşkan cérinde
 Ér Kökçönü körgöndö,
 Almambét batır aytı déyt:
 'Asalau maliykim,
 Ér Kökçö, dosum!'
 'Elikime salam, Almambét,
 dosum!
 Sak salamat bolduñbi, dosum?'
 'Sak salamat bolgomun, dosum,
 sağınbay ésen kélgemin, dosum!
 Élim bir tilim albadı, dosum:
 éнем bir tilim albadı, dosum,
 curtum bir tilim albad'ay,
 kanım bir tilim albad'ay, dosum,
 kara bir tilim
 albad'ay, dosum!
- kula atını kovalamadım!
415 Yaratın'ım! Sana ne yaptım?
 Kudret! Sana ne ettim?"
 Almambet eteğinin birini
 bir yanına kıştırdı,
 sol eteğini sol yanına
 kaldırıp sıkıştırdı,
 sol elindeki mizraǵı
 sol elinden çıkardı,
 sağ eline alarak
 "Kökçö, Kökçö!" diye bağırdı.
 Kökçö'nün meleği aciz kaldı.
 Manas'ın ervahı
 ağızına girdi,
 Manas nidasıyla haykırdı,
 sayısız erin feryadını
 Almambet bahadır haykırdı,
 sayısız atın tepinmesini
 Kil-ciren yansitti.
 Kalpaklardan dağlar yaptı,
 Kalmuk hırkasından evler yaptı,
 hazineenin hepsini saçtı!
 Kor gibi yanın Oyrot'un
 hanını öldürüp kaçtı!
 Ayın ışıkları soldu,
 Aydar'ın oğlu Kökçö han'i
 kucaklayıp dost oldu:
 "Ben Müslüman oldum." dedi.
 Akşam olup gün batınca
 sular kararip herkes yatinca
 kor gibi yanın Oyrot'un cesetlerinin
 at ile üstlerinden geçti.
 Ova ortasında bir tepeye
 büyük ceddi Kambar Han,
 kendi babası Aydar Han,
 kendisi, Aydar Han'ın oğlu
 donek doğan Er Kökçö,
 Er Kökçö kendi de geldi.
 Önce rast geldiği bir yerde
 Kökçö'yü tanıdığı bir yerde
 Er Almambet dedi ki:
 "Selamunaleyküm,
 Er Kökçö, dostum!"
 "Aleykümselam,
 Almambet, dostum!
 Sağ selamet kaldın mı, dostum?"
 "Saǵ selamet kaldım, dostum!
 Sağ selamet dönüp geldim, dostum!
 Kavmim sözümüz dinlemedi, dostum,
 anam da sözümüz dinlemedi, dostum,
 yurdum da sözümüz dinlemedi,
 hanım da sözümüz dinlemedi, dostum
 tebam da sözümüz
 dinlemedi, dostum!

- Ак тенге булум**
чачкамын, досум!
- 465** Кызыл бир чоктуу Ойроттун, досум, кан өлтүрүп качкамын, досум!
Жабыгын май қылам, досум, жамы журтуң бай қылам, досум:
түндүгүндөн май қылам, досум,
- 470** түгөлдей бир журтуң бай қылам! Томого ондап кайтамын, досум, Томаяғың байтамын, досум! Кемпирге күйрүк чайнатам, досум, келиңде кете байлатам, досум!
- 475** Эр өлтүрсөм, күн бербейм, нар өлтүрсөм, бул бербейм, қылганым мильдет қылбасмын, досум! Жакшы ағырлап күтүп ал, досум! Кекчө туруп айтты дейт:
- 480** 'Кекуректө жаным бир досумсун, бокчодогу тонум бир досумсун! Ак-кыяз-минен Кек-кыяз, чором, кара бир сууда кеме жок, чором, бистен бир неме жок, чоро!
- 485** Кара-кандын баласы, чором, кабылан тууган Алмамбет чором, езү бир келди үйүмө, чором! Калың бир Найман көп жүрттән, чором, "Кадырын билет!" деп алган, чором:
- 490** оорчын бир Найман көп жүрттән, чором, "Огол'o сулуу!" деп алган, чором, кар үстүнө кар жооса, кардан ап-ак эти бар, кар үстүнө кан тамса,
- 495** кандан кызыл бети бар, күдөрүдөй былкылдайт, күчүгүттөй чыңқылдайт, сүүлесүндөй керилип, сүүлөп сөскө эринип,
- 500** күлсө күрөктөй тиши кашкайт, күймөнсө жыпар жыттанаат, былгары життуу Буудай-бек, буруксуган Ак-эркеч-өкөөнө кабар айтыңар, чором, ушу бир жерден көшсүн, де!
- 505** Алыстан бейман келет, де! Атекем Айдар-канга айтыңар, ушу бир жердан көшсүн, де, илгерилеп консун, де!
- Ak téñge bulum**
çaçkamın, dosum!
- Kızıl bir çoktuu Oyrottun, dosum, kan öltürüp kaçkamın, dosum! Cabığını may kilam, dosum, camı curtuñ bay kilam, dosum:
- tündügündön may kilam, dosum, tögöldöy bir curtuñ bay kilam! Tomoğa oñdap kaytamin, dosum, Tomayağıñ baytamin, dosum! Kémpirge kuyruk çaynatam, dosum, kéliñge kéte baylatam, dosum!
- Ér öltüsöm, kun bérbeym, nar öltüsörn, bul bérbeym, kilğanım mıldet kilbasmin, dosum!
- Cakşı ağırlap kütüp al, dosum! Kökçö turup aytı déyt: 'Kökürötö canım bir dosumsun, bokçodoğu tonum bir dosumsun! Ak-kiyaz-minen Kök-kiyaz, çorom, kara bir suuda kéme çok, çorom, bisten bir néme çok, çoro!
- Kara-kandın balası, çorom, kabılan tuuğan Almambét çorom, özü bir kéldi üyümö, çorom! Kalın bir Nayman köp curttan, çorom,
- "Kadırın bilet!" dép alğan, çorom: oorçın bir Nayman köp curttan, çorom,
- "Oğol'o suluu!" dép alğan, çorom, kar üstünö kar coosa, kardan ap-ak éti bar, kar üstünö kan tamasa, kandan kızıl bëti bar, kündörüdöy bïlkïldayt, küçögüttey çïñkïldayt, süülösündöy kérilip, süülöp söskö érinip, külsö küröktöy tiși kaşkayat, küymönsö cipar cittanat, bïlgarı cittuu Buuday-bék, buruksugan Ak-érkeç-ökönö kabar aytıñar, çorom, uşu bir cérdan köşsün, dë!
- Alıştan býyman kéléت, dë! Atekem Aydar-kanğa aytıñar, uşu bir cérdan köşsün, dë, ilgerilep konsun, dë!
- Hazinemi bu**
uğurda saçtım, dostum.
- Kor gibi yanın Oyrot'un hanını öldürdüm de kaçtım, dostum! Zayıflarını semirteyim, dostum, bütün yurdunu zengin edeyim, dostum, bacasına kadar yağ doldurup zengin edeyim, dostum, kavmini zengin kılıyım, dostum. Başlarını düzeltip döneyim, dostum, fakirleri zengin kılıyım, dostum! Kocakarılara kuyruk çiğneteyim, dostum, gelinleri donatayım, dostum!
- Adam öldürürsem diyet vermeyeyim, deve öldürürsem para vermeyeyim, yaptıklarım için ceza vermemeyeyim, dostum! Beni şerefimle al karşıla, dostum!" Kökçö kalkıp şöyle dedi: "Tende canım gibi dostumsun, bohçada elbisem gibi dostumsun, Ak-kiyaz ile Kök-kiyaz, yiğitlerim, kara suda hiç gemi yok, yiğitlerim bizde fenalık filan yoktur, yiğitlerim! Kara Han'in oğlu, yiğitlerim, kaplan doğan Almambet, yiğitlerim, kendisi geldi evime, yiğitlerim! Kalabalık Nayman yurdundan, yiğitlerim, en seçmesi odur, yiğitlerim, büyük Nayman yurdunun içinden, yiğitlerim, en güzelini aldım, yiğitlerim, kar üstüne karlar yağısa kardan appak eti var, kar üstüne kan damlasa, kandan kızıl yüzü var, ceylan gibi titreyen, enik gibi ses veren, ördek gibi süzülüp söylenen şeyi dinleyen, gülünce kürek gibi dişleri parıldar nefis miskler gibi kokan, misk gibi kokan Buuday-bek'e hem de güzel Ak-erkeç'e ikisine de haber verin, yiğitlerim, kalkıp buraya gelsin, de! Uzaktan misafir geldi de! Bunu babam Aydar Han'a da söyle. Kalkıp buraya gelsin, de! Civarda bir yere konsun, de!

- 510** Алыстан бейман келет, де!
Беймандын камын жесин, де!"
Айдар-кан уулу Эр Көкчө
кырк чоросун кошчу алып,
Кыргын-чалды башчы алып,
515 жаткан жерине жүрдү дейт.
Эки чоро үйгө жетет дейт,
бейман кабарын айтат дейт.
Таң агарыпatkanda,
күн кызарып чыкканда,
520 эки чоро үйдү чешти,
көштү келип жөнөттү,
жер түсүнө конду дейт.
Алтымыш желе миң кулун
чыбыраты байлады,
525 сексен желе сан кулун
жергелете байлады.
Үзүгүн салганда,
булгары життуу Buuday-bék
буруксуган Ак-эркеч
530 катындарды жийди дейт.
'Сабам сулуу болсун!' деп
сактыяндан кылдырыдь,
'Көнөгө сулуу болсун!' деп
көн булгарыдан тиктирди,
535 'Чыкта сулуу болсун!' деп
чын жибектен эштирди,
'Казыгы сулуу болсун!' деп
калайлатып салды дейт.
Уугун көрсөн, уштуу дейт,
540 сабасын көрсөн, ыштуу дейт.
'Токмогу сулуу болсун!' деп
сом темирден соктурду.
Кой семисин сойду дейт,
кол куушуруп турду дейт.
545 'Алмамбет качан келет?' деп
эки көзи төрт кылып,
ошонтуп карап турду дейт.
Булгары життуу Buuday-bék
Ак-эркечтин үйүндо
550 олтурған экен ошондо.
'Алмамбет келет!' деди дейт.
Өкөө эки жактан шыкалап карады
Ак-эркеч катын айтты дейт:
'Үй көтүнө жоо келсе,
555 жаңгыс саяр эр экен:
үй көтүнө доо келсе,
жаңгыс сүүлөп эр экен'
Кырк чоро келе жатыр дейт,
кырк чоронын астында
560 Көкчө-минен Алмамбет
өкөө келе жатыр дейт.
Кырк кишинин ичинде
арышың узун Алмамбет
- Alistan býyman kélet, dé!
Béymandır kamin césin, dé!"
Aydar-kan uulu Ér Kökçö
kırk çorosun koşcu alıp,
Kırğın-çalı başçı alıp,
catkan cérine cürdü déyt.
Éki çoro üygö cé tet déyt,
býyman kabarın aytat déyt.
Tañ ağaripatkanda,
kün kizarip çıkışkanda,
éki çoro üyüdү césti,
köstü kélép cönöttü,
cér tüsünö kondu déyt.
Altımiş céle miñ kulun
çibirata bayladi,
séksen céle san kulun
céregelete bayladi.
Üzügün salganda,
bulğarı cittuu Buuday-bék
buruksuğan Ak-érkeç
katindardı ciydi déyt.
'Sabam suluu bolsun!' dép
saktiyandan kıldırdı,
'Könögö suluu bolsun!' dép
kön bülgarıdan tiktirdi,
'Çıkta suluu bolsun!' dép
çin cibekten éştirdi,
'Kazığı suluu bolsun!' dép
kalaylatıp saldı déyt.
Uuğun körsöñ, ustuu déyt,
sabasin körsöñ, istuu déyt.
'Tokmoğu suluu bolsun!' dép
som témiden sokturu.
Koy sémisin soydu déyt,
kol kuuşurup turdu déyt.
'Almambét kaçan kélet?' dép
éki közi tort kılıp,
oşontup karap turdu déyt.
Bulğarı cittuu Buuday-bék
Ak-érkeçtin üyündö
olтурған экен oşondo.
'Almambét kélet!' dédi déyt.
Ököö éki caktan şikalap karadı.
Ak-érkeç katin aytti déyt:
'Üy kötünö coo kelse,
cañgis sayar ér éken:
üy kötünö doo kelse,
cañgis sülöp ér éken!'
Kırk çoro kéle catır déyt,
kırk coronın astında
Kökçö-minen Almambét
ököö kéle catır déyt.
Kırk kişinin içinde
arışını uzun Almambét
- Uzaktan misafir geldi, de!
Ona hazırlık yapalım, de!"
Aydar Han'ın oğlu Er Kökçö
kırk yiğidini yanına alarak
Kırgın-çalı' rehber yaptı,
konakladıkları yere gitti.
İki yiğit eve giderek
misafir geldiğini haber verdi.
Tan yeri ağarıp
gün kizarıp doğunca
iki yiğit evi çözdü,
gelip göçü yola düzdü,
ovaya yerleştirdi.
Altımiş iple bin adet tayı
sıra ile bağladı.
Seksen iple bir çok tayı
sıra sıra bağladı.
Yurt çadırı kurulunca
misk kokulu Buuday-bék
ile güzel Ak-erkeç
kadınları topladı.
Kırmızı tulumlari güzel olsun diye
sahtiyandan yaptırdı.
Süt kovaları da güzel olsun diye
sahtiyandan diktirdi.
Tay yuları güzel olsun diye
Çin ipeğinden ördürdü,
kazıklar bile güzel olsun diye
üstlerine kalay döktürdü.
Çadır direklerini sıvırttı,
büyük süt tulumlarını tütsületti.
Tokmaklar bile güzel olsun diye
som demiden döktürdü.
Koyunun semizini kestirdi.
El bağlayıp durdular,
Almambet ne zaman geliyor diye
iki gözünü dört etmiş,
hepsi bekliyor, şimdi.
Misk kokulu Buuday-bék
Ak-erkeç'in evinde
oturmuşlar orada.
Almambet geldi deyince
iki tarafından delikten baktılar
Ak-erkeç dedi ki:
"Evimize düşman gelse
tek başına baş edecek erdir o,
evimize dava gelse
tek başına halleder bir erdir o!"
Kırk yiğit gelmektedi idı,
kırk yiğidin önünde
Kökçö ile Almambet
ikisi gelmeyecekti.
Kırk kişisinin içinde
arışının uzun Almambet

- кары бою чыгып жатыр дейт!
565 Үйгө бир жакындаш келди дейт.
 Булгары жыттуу Buuday-bek,
 буруксуган Ак-эркеч
 эшикке чыга калды дейт.
 Ак-эркеч катын айтты дейт:
570 'Төрт арыштуу Ойроттун
 төрөсүнүн баласы,
 кыл жагалуу Ойроттун
 кыйбатынын баласы,
 алт'арыштуу Ойроттун
575 азыс кандын баласы,
 алтын айдар, чок белбоо,
 Кара-кандын ботасы
 кабылан тууган Алмамбет!-
 Салам айтмак бисте жок,
580 элик алмак
 систе жок:
 саламды сиске буюрган,
 татайды биске буюрган!
 Атыңдын башын буратыр,
 как алдымга туратыр!"
- 585** Кыл-жирендей буудандын
 чылбыр Ак-эркеч кармады,
 атынын башын бурду дейт.
 Арышың узун Алмамбет
 ушу жерде турду дейт,
590 аттан түшө калды дейт.
 Тоодай болгон Көкчө-кан
 'Өзүмнүн атын алмайт!' деп,
 аттан түшпөй турду дейт.
 Ак-эркеч катын айтты дейт:
595 'Кызыл-суудун оюнда, төрөм,
 Кытайлардын Эр Ағыш, төрөм,
 бир жылкынды алганда, төрөм,
 көтүнөн чыккан куугының, төрөм,
 бырыктатып салганда, төрөм!-
- 600** Анда бир атың алгамын, төрөм!
 Кана бир мүүс чыкканы, төрөм?
 Иленин суун қыдырган, төрөм,
 такымың ченгел сыйырган, төрөм!-
 Анда бир атың алгамын, төрөм!
- 605** Кана бир мүүс чыкканы, төрөм?
 Күндө ит ағытып, күш салып, төрөм,
 күндө бир сапар кыласын, төрөм!-
 Күндө бир атың аламын, төрөм!
 Кана бир муус чыкканы, төрөм?
- 610** Бейлиң неден тар болд'ай, төрөм,
 берекең неден жок болду, төрөм?
 Алыстан келген беймандин, төрөм,
 атын бир туруп мен алсан, төрөм,
 ичинде бир тар эле, төрөм!"
- 615** Анда айттың Көкчө-кан:
 'Наркты билген Ак-эркеч,
- кари boyu çiğip catır déyt!
 Üygö bir cakındap kéldi déyt.
 Bulgarı cittuu Buuday-bék,
 buruksuğan Ak-érkéç
 eşikke çığa kaldi déyt.
 Ak-érkéç katın aytti déyt:
 'Tört aristuu Oyrottun
 törösünün balası,
 kıl çağaluu Oyrottun
 kiybatının balası,
 alt'aristuu Oyrottun
 azis kandin balası,
 altın aydar, çok bélboo,
 Kara-kandin botası
 kabılan tuuğan Almambét!-
 Salam aytmak biste cok,
 elik almak
 siste cok:
 salamdı siske buyurğan,
 tataydı biske buyurğan!
 Atıñdın başın buratır,
 kak aldima turatır!"
 Kıl-ciréndey bıuldandın
 çilbir Ak-érkéç karmadı,
 atının başın burdu déyt.
 Arışın uzun Almambét
 uşu cérde turdu déyt,
 attan töşö kaldı déyt.
 Tooday bolgon Kökçö-kan
 'Özümnün atın almayt!' dép,
 attan tüspöy turdu déyt.
 Ak-érkéç katın aytti déyt:
 'Kızıl-suudun oyunda, töröm,
 Kitaylardın Ér Ağış, töröm,
 bir cılıkındı alganda, töröm,
 kötüñön çikkan kuuğınıñ, töröm,
 bırıktatıp salğanda, töröm!-
 Anda bir atıñ algamın, töröm!
 Kana bir müüs çikkani, töröm?
 İlénin suun kideřgan, töröm,
 takımıñ céñgel sidirğan, töröm!
 Anda bir atıñ algamın, töröm!
 Kana bir müüs çikkani, töröm?
 Kündö it ağıtip, kuş salıp, töröm,
 kündö bir sapar kilaśın, töröm!-
 Kündö bir atıñ alamın, töröm!
 Kana bir muus çikkani, töröm?
 Béylíñ néden tar bold'ay, töröm,
 bérékeñ néden cok boldu, töröm?
 Alıştan kélgen býemandin, töröm,
 atın bir turup mén alsam, töröm,
 içiñde bir tar éle, töröm!"
 Anda ayttiñ Kökçö-kan:
 'Narktı bilgen Ak-érkéç,
- kol boyu yükseliyordu.
 Eve yaklaşıncı
 misk kokulu Buuday-bek
 ile güzel Ak-erkeç
 kapıya çıkip durdular.
 Ak-erkeç kadın dedi ki:
 "Dört Oyrot tarafından sen
 efendiler oğlusun,
 ince yakalı Oyrotların
 kıymetli bir oğlusun,
 altı Oyrot tarafından
 aziz hanın oğlusun,
 altın orgülü, saçaklı kuşaklı,
 Kara Han'ın yavrusu
 kaplan doğan Almambet!
 "Selam" demek bize yakışmaz,
 "aleyküm selam" demek de size
 yakışmaz,
 "selam" size buyrulmuş,
 çekinmek bize buyrulmuş.
 Atının başını çevir,
 dur artık benim önemde!"
 Derken Kıl-ciren yürük atın
 Ak-erkeç yularından tuttu,
 atın başını çevirdi.
 Arştan uzun Almambet
 bu yerde atını durdurdu,
 atından aşağıya indi.
 Dağ gibi yüce Kökçö Han
 "Benim atımı almadı!" dedi,
 kızdı atından inmedi.
 Ak-erkeç kadın dedi ki:
 "Kızıl su vadisinde, efendim,
 Çinlinin Er Ağış'ı, efendim,
 atlarını almıştı, efendim,
 arkasından kovaladın, efendim,
 kaçmağa mecbur ettin, efendim!
 O vakit atını tutmuştum, efendim!
 Şimdi burnun mu büyüdü, efendim?
 İli suyunda dolaşan, efendim,
 baldırını çahlar sıyırın, efendim!
 O vakit atını tutmuştum, efendim!
 Şimdi burnun mu büyüdü, efendim?
 Her gün it salıp, kuş salıp, efendim,
 her gün bir sefer kılarsın, efendim!
 Her gün atını tutarım, efendim!
 Nedir bu hiddetin şimdi, efendim?
 Merhametin neden daraldı, efendim,
 görüsün neden azaldı, efendim?
 Uzaktan gelen mihmanın, efendim,
 atını şimdi tutuyorsam, efendim,
 neden için sıkıldı, efendim?"
 Kökçö Han o zaman dedin ki:
 "Kanun bilen Ak-erkeç,

- наркты билген турбайбы?"
Жынду билген Ак-эркек,
жөндү билген турбайбы?"
- 620** Тоодай болгон Көкчө-кан
тоңқоюп аттан түштү дейт,
эшикти ача берди дейт,
үйго бир кирип келди дейт.
Буруксуган Ак-эркек
- 625** бир көкөр арак берди дейт,
чындырмалы көкөр, чыны чөчөк
жүк бурчунан алды дейт,
Көкчө-минен Алмамбет батырдын
астына коуп салды дейт,
- 630** бүрөө куюп берди дейт,
бүрөө сунуп берди дейт.
Буруксуган Ак-эркек
отту жагып жиберип
саңоор бир отко койду дейт,
- 635** ак-куйрук чайды салды дейт,
каймактан алып салды дейт,
канттан алып кошту дейт,
алмасынан алды дейт,
шекеринен куйду дейт,
- 640** март-уулап чайды кайнатат.
'Көкчө-минен Алмамбет
ушулар мастар болот!' деп
чайдан берип турду дейт,
'Март-уулаган чайлары
- 645** мас кылбай масың кетип
турду!' дейт.
Энде Көкчө айтты дейт:
'Булгары жыттуу Буудай-бек,
буруксуган Ак-эркек,
кололуу кумган алыңар,
- 650** колуна бейт болуңар:
бедердү кумган алыңар,
бетине бейт болуңар!
Кой семисин союңар!
Алыстан келген Алмамбет
- 655** кол куушуруп турнар!
Бейман кана чоң үйгө
алып барип киргискин!"
Булгары життуу Буудай-бек
буруксуган Ак-эркек
- 660** бириң эшик ашты дейт,
бириң төшөк салды дейт,
алып барып киргисти.
Кололуу кумган алды дейт,
колуна бейт болду дейт,
- 665** бедердү кумган алды дейт,
бетине бейт болду дейт.
Кой семисин сойду дейт,
кол куушуруп турду дейт.
Жылуу жаап жаткызып
- narkty bilgen turbaybi?"
Cndü bilgen Ak-érkéç,
cöndü bilgen turbaybi?"
Tooday bolgon Kökçö-kan
toñkoyup attan tüstü déyt,
éşiki aça bérdi déyt,
üygo bir kirip kéldi déyt.
Buruksuğan Ak-érkéç
bir kökör arak bérdi déyt,
çindirmalı kökör, çini çöçök
cük burçunan aldı déyt,
Kökçö-minen Almambét batırı n
astına koyp saldı déyt,
büröö kuyup bérdi déyt,
büröö sunup bérdi déyt.
Buruksuğan Ak-érkéç
ottu cağıp ciberip
sañoor bir otko koydu déyt,
ak-kuyruk çaydı saldı déyt,
kaymaktan alıp saldı déyt,
kanttan alıp koştu déyt,
almasınan aldı déyt,
şékerinen kuydu déyt,
mart-uulap çaydı kaynatat.
'Kökçö-inen Almambét
uşular mastar bolot!' dép
çaydan bérüp turdu déyt,
'Mart-uulağan çayları
mas kılbay masıñ kétip
turdu!' déyt.
- Énde Kökçö aytti déyt:
'Bulgari cıttuu Buuday-bék,
buruksuğan Ak-érkéç,
kololuu kumğan alıñar,
koluna býyt boluñar:
béderdü kumğan alıñar,
bétine býyt boluñar!
Koy semisin soyuñar!
Alistañ kélgen Almambét
kol kuuşurup turuñar!
Béymán kana çoñ üygö
alıp barip kirkiskin!"
Bulgari cıttuu Buuday-bék
buruksuğan Ak-érkéç
biriñ ézik aشتı déyt,
biriñ töşök saldı déyt,
alıp barip kirkisti.
Kololuu kumğan aldı déyt,
koluna býyt boldu déyt,
béderdü kumğan aldı déyt,
bétine býyt boldu déyt.
Koy sémisin soydu déyt,
kol kuuşurup turdu déyt.
Cılıuu caap catkızıp
- en iyi bilmez mi?
Öğütle dolu Ak-erkeç,
en iyi öğüdü bilmez mi?"
Dağ gibi büyük Kökçö Han
fırladı atından indi,
evin kapısını bir açarak
hemen evine girdi.
Ona güzel Ak-erkeç
bir tulum rakı getirdi,
şıkkırılı tulumla çini çanakları
denkten çıkarıp getirdi,
Almambet bahadır ile Kökçö'nün
getirip önüne koydu.
Biri rakayı koyardı,
öbüri de sunardı.
Çok güzel Ak-erkeç de
ocağa ateşi koydu,
semaveri atese koyup
ak kuyruk çaydan da attı,
kaymaktan da alıp koydu,
sonra da şekerden attı,
elmalardan da aldı,
içine şekerden kattı.
Çay güzelce kaynattı,
Kökçö ile Almambet
sarhoş olacaklar diye
onun için çayı getirdi,
sarhoş etmeyen çaydan
sarhoşluğu giderir diye
hep sundu.
- O zaman Kökçö dedi ki:
"Ey misk kokulu Buuday-bek,
ey çok güzel Ak-erkeç,
pirinç kaplı ibriği al da
ellerini yıkasın,
pirinç süslü ibriği al da
yüzünü yıkasın!
Koyunun yağlısını kestirin!
Almambet uzaktan geldi,
el bağlayıp durun,
mihman hani, büyük eve
alıp götürün!"
Misk kokulu Buuday-bek
ile güzel Ak-erkeç
birisi kapayı açtı,
diğeri yatağı yaptı,
onu içeri götürdüler,
pirinç ibrikler ile
elinin suyunu döktüler,
süslü ibrikler ile
yüzünün suyunu döktüler,
koyunun semizini kestirip
el bağlayıp durdular.
Yatsın diye isittilar,

- 670** эм эшикке чыкты дейт.
Таң агарып атты дейт,
Күн кызарып чыкты дейт,
Алмамбет төшөктөн турду дейт.
Алмамбеттин астында
- 675** Көкчө турган экен дейт,
Күрөнчүнү минген экен дейт.
Томук бойлуу Күрөнчү
топурак басып жүгүрдү.
Батыр тууган чоң Көкчө
- 680** алтымыш желе миң кулун
чыбыраты байлап салыптыр,
сексен желе сан кулун
жергелете байлап салыптыр.
Кайсы туу бээни сойорун билбей,
- 685** кайсы тукур атты сойорун билбей,
көп жылкының арасында
ары-бери жүргөндө,
токмак жалдуу тор айгыр
ушунуң ала үрүндө
- 690** эки күйкүл бээ бар экен.
Көкчө жакындашып келгенде,
аркы-терки турушуп,
карылдашып-тебишип,
бүрөнүн тарс-карды айрылып
кетт'иле,
- 695** Кан Көкчө бир ушуну сойд'эле.
Кан Алмамбет батырдын
башын ону-минен куттуктыйт.
Көк Алмамбет батыр жүрдү дейт,
күн ороюн сурабайт,
- 700** түн ороюн сурабайт.
Кызыл чоктуу Ойротту
алып келип турду дейт.
Көкчөнүн жабыгынан май қылды,
жамы журтун бай қылды;
- 705** түндүгүнен май қылды,
түгел журтун бай қылды;
томогосун кайтты,
томаягын байтты;
келиңге кете байлatty,
- 710** кемпирге куйрук чайнатты.
Кан Алмамбет батырдын
түңгү жатакканасы
Айдар-кандын алтын
такта алдында болду,
- 715** күндүс аның жүргөнү
Какчонүн үстү болду.
Телегейин тегис қылды,
теменесин болот қылды!
Көкчөнүн кашында жүргөн
- 720** кырк чоронун ичи күйдү дейт:
'Бу алыстан келген Алмамбет,
Капырдан чыккан Алмамбет,
- эм ешикке çıktı déyt.
Tañ ağarıp attı déyt,
Kün kizarıp çıktı déyt,
Almambét töşötön turdu déyt.
Almambéttin astında
- Kökçö turğan éken déyt,
Kürönçünү mingen éken déyt.
Tomuk boyluu Kürönçü
topurak basıp cügündü.
Batır tuğan çoñ Kökçö
- altmış céle miñ kulun
çibırata baylap salıptır,
séksen céle san kulun
cégelete baylap salıptır.
Kaysı tuu beeni soyorun bilbey,
kaysı tukur attı soyorun bilbey,
köp cilkinin arasında
ari-béri cürgöndö,
tokmak calduu tor ayığır
- uşunuñ ala üründö
éki küykül bee bar éken.
Kökçö cakındasıp kélgende,
arkı-térki turuşup,
karsıdaşıp-tébişip,
bürönün tars-kardı ayrılp
kett'ile,
- Kan Kökçö biruşunu soyd'éle.
Kan Almambét batırdın
başın onu-minen kuttuktayt.
Kök Almambét batır cürdü déyt,
kün oroyun surabayt,
tün oroyun surabayt.
Kızıl çoktuu Oyrottu
alıp kélép turdu déyt.
Kökçönün cabığınan may kıldı,
camı curtun bay kıldı;
tündüğün may kıldı,
tügel curtun bay kıldı;
tomoğosun kaytti,
tomayağın baytti;
kéliñge kéte baylattı,
kémpirge kuyruk çaynattı.
Kan Almambét batırdın
tüñgü catakkanası
Aydar-kandın altın
- takta aldında boldu,
kündüs anıñ cürgönü
Kakçonün üstü boldu.
Télégeyin tégis kıldı,
témenesin bolot kıldı!
Kökçönüñ kaşında cürgön
kırk çoronun içi küydü déyt:
'Bu alistan kélgen Almambét,
Kapırdan çıkkın Almambét,
- kapıdan dışarıya çıktılar.
Tan yeri ağarıp
gün kizarıp doğarken
Almambet yataktan kalktı.
Almambet'in karşısında
- Kökçö gelmiş durmuştı.
Kürönçü'ye binmişti,
bu yüksek ayaklı Kürönçü,
toplak saçarak gitmişti.
Kahraman doğan Er Kökçö,
altmış iple bin tayı
sıra ile bağladı.
Seksen iple bir çok tayı
sıra sıra bağladı.
Hangi kısağı kessin, bilmez,
hangi adı atı kessin, bilmez,
bir çok atın arasında
oraya buraya dolaştı,
bol yeleli kızıl sürüleri,
alaca beygir kümeleri
içinde iki küçük kısrak vardı.
Kökçö bunlara yaklaşıncı
karşılıklı durdular,
karşılıklı tepiştiler,
birbirinden
ayrılinca
- Han Kökçö bunları kestirdi.
Han Almambet bahadırın
başını bunlarla kutladı.
Almambet bahadır böyle yaşıyordu,
iyi günler midir, sormadan,
iyi geceler midir, sormadan.
Kor gibi yanın Oyrot'u
aldi buraya getirdi.
Kökçö'nün halkını semiz etti,
bütün yurdum zengin etti,
evin bacasına kadar yağ doldurdu,
bütün halkı zengin etti,
bürküt kuşunun başlığını süsledi,
fakirleri zengin etti,
gelinlere ipek kumaş bağladı,
kocakarılara kuyruk çiğnetti,
Han Almambet bahadırın
gece yatacığı yer,
Aydar Han'ın altın
tahtı önüne kondu,
gündüz yürüdüğü yer,
Kökçö'nün önü oldu.
Her şeyi tamam kıldı,
çuvaldzızını çelik kıldı!
Kökçö'nün etrafındaki
kırk yiğit bunu kışkırdı.
"Uzaktan gelen Almambet,
kafıldan çıkan Almambet,

- төрөмүске тен болду,
кыркымыстан чоң болду!
Батыр тууган Кекчө-кан
725 жөнсүс ишти кылмасын!
Алыстан келген Капырды
кашынан чыгарып койсун!" деп
кеңес кылды кырк чоро.
Бир түнү Кан Кекчө
- 730 Буудай-бектин үйүнде
конуп жаткан экен дейт.
Таңа агарып атканда,
күн кызарып чикканда,
Буудай-бек-минен турганда,
735 улуу агасы Ак-кыяз
кичи иниси Көк-кыяз
чоролордун жакшылары
ак үйгө кирип келди дейт,
астына олтуруп калды дейт.
- 740 Ак-кыяз чоро айтты дейт:
'Жогортон келип бөөдөсүп,
кырк чородон өөдөсүп,
Кудай кылган кеңсинип,
төрөм-минен төңсинаип,
745 батырымнын катынын
Ак-эркечтин төшөгүн
Алмамбет басып жүрөт!" дейт.
Көк-кыяз деген чоро айтты:
'Мен-де көрүп жүргөмүн,
750 эм'эле бүрөө айттар деп жүргөмүн!"
Булгары жыттуу Buудай-бек
ол да айтты канына:
'Мен-де билип жүрөмүн:
Кекчө-канга мен айтсан,
755 "Күнүлүгү-минен айтат!" дейр-
аны айттай жүрөмүн.'
Кекчө туруп айттың дейт:
'Алмамбетти чакырып келиңер!
Бу кылганын жазалайм!
- 760 Ак-эркеч ийзанса(?),
база калып кескилеп жиберемин!"
Көк-кыяз деген чоро барды.
'Асалau малийким!' деди.
'Аликеме салau малийким!'
765 'Бу Алмамбет батырды
төрөм Кекчө чакырат!"
Алмамбет 'Барайн!' деди.
Алмамбет Айдар-канга айтты:
'Ал'атекем Айдар-кан,
- 770 жабыгыңын май кылдым,
жамы туртуң бай кылдым;
түндүгүңнен май кылдым,
түгел журтуң бай кылдым;
томогонду кайттым,
775 томаяғың байттым;
- törömüskö téñ boldu,
kırkımızdan çoñ boldu!
Batır tuuğan Kökçö-kan
cönüş iştı kılmasın!
Alistan kélgen Kapırdı
kaşınan çığarıp koysun!" dép
kéñes kıldı kırk çoro.
Bir tünü Kan Kökçö
Buuday-béktin üyündö
konup caikan éken déyt.
Taña ağarıp atkanda,
kün kızarıp čikkanda,
Buuday-bék-minen turğanda,
uluu ağası Ak-kıyaz
kiçi inisi Kök-kıyaz
çorolordun cakşuları
ak üygö kirip kéldi déyt,
astına olturup kaldı déyt.
Ak-kıyaz çoro aytta déyt:
'Coğorton kélip böödösüp,
kirk çorodon öödösüp,
Kuday kılğan kéñsinip,
töröm-minen téñsinip,
batırımnın katının
Ak-érkéctin töşögün
Almambét basıp cüröt!" déyt.
Kök-kıyaz dégen çoro aytta:
'Mén-de körtüp cürgömün,
ém'ele büröö aytar dép cürgömün!' bir başkası gidip söyler diyorum!"
Bulğarı cıttuu Buuday-bék
ol da aytta kanına:
'Mén-de biliп cürömün:
Kökçö-kanğa mén aytasam,
"Künülüгү-minen aytat!" déyr-
anı aytpay cürömün.'
Kökçö turup ayttań déyt:
'Almambétti çakırıp kéliñer!
Bu kilğanın cazalaym!
Ak-érkéç iyzansa(?),
baza kalıp késkilep ciberemin!"
Kök-kıyaz dégen çoro bardı.
'Asalaу maliykim!' dédi.
'Alikeme salau maliykim!'
'Bu Almambét batırdı
töröm Kökçö çakırat!"
Almambét 'Barayn!' dédi.
Almambét Aydar-kanşa aytta:
'Al'atekem Aydar-kan,
cabığının may kıldım,
camı turtuñ bay kıldım;
tündügүñnen may kıldım,
tügel curtuñ bay kıldım;
tomogoñdu kayttım,
tomayağıñ bayttım;
- hanımızla denk oldu,
kırkımızdan büyük oldu!
Kahraman doğan Kökçö Han,
böyle haksız işler yapmasın!
Uzaktan gelen kafiri
yanından atsın!" dediler,
kırk yiğit böyle konușular.
Bir gece han Kökçö
Buuday-bek'in evine
gitmiş uyuyordu.
Tan yeri ağarıp
gün kızarıp doğarken
Buuday-bek ile kalktılar
ağabeyi Ak-kıyaz
küçük kardeşi Kök-kıyaz
yiğitlerin en iyisi,
gelip beyaz eve girdiler,
önlerine dikildiler.
Ak-kıyaz yiğit dedi ki:
"Bu uzaklardan gelip
biz kırk yiğide baskın çıkan,
Tanrı'nın yükseltip
efendime denk ettiği Almambet,
bahadırımızın karısı,
Ak-erkeç'in yatağına
girmiş yatıyor!"
Kök-kıyaz yiğit dedi ki:
"Ben de görüp duyuyorum,
Misk kokulu Buuday-bek
o da hanına dedi ki;
"Ben de biliyorum:
Kökçö Han'a söylesem
beni kıskanç sanar diye,
söyledim, vazgeçtim."
Kökçö o vakıt dedin ki:
"Çağırın bana Almambet'i,
yaptığını cezalandırayım!
Ak-erkeç suçu ise
parça parça edeyim!"
Kök-kıyaz yiğit gitti,
"Selamunaleyküm!" dedi.
O da "Aleykümselam!", dedi.
"Bu Almambet bahadırı,
efendim Kökçö çağırıldı." dedi.
Almambet : "Peki varayım!" dedi.
Sonra Aydar Han'a dönerek:
"Asıl baba Aydar Han,
zayıfları semiz ettim,
fakir halkı zengin ettim,
evin bacasına kadar yağ doldurdum,
bütün kavmini zengin ettim,
başları da hep düzelttim,
fakir halkı zengin ettim,

MANAS DESTANI

- кемпирге куйрук чайнаттым,
келиңгे кете байлаттым-
кылганым милдет кылдымба,
мениң кай жеримди кем таптың?
- 780** Кечка ак тенге булум чачарда
кызыл чоктуу Ойроттун
өңү бузук көрүнген,
кан өлтүрүп чачарда
көзү бузук көрүнёт,
785 эле (?) келген Көк-кыяз,
Көк-кыяздай чоронун
өңү бузук көрүнёт,
көзү бузук көрүнёт-
онор шумдук кеп болбойт!
- 790** Жакшылыктуу кеп болсо,
жана айтып келемин:
жамандыктуу кеп болсо,
ошонон ары кетермин.
Сак саламат болуп тыр!
- 795** Сагынбай эсен болуп тыр!
Каблан тууган Алмамбет
Кыл-жиренин минди дейт,
кыл күбесүн кийди дейт,
омбу-домбу бастырып
- 800** орд'аткандай болду дейт,
көктү-минен кирди дейт,
койлот-минен чыкты дейт.
Кан Көкчөнүн үйүнө
аттан түшө калды дейт,
- 805** шиптеп кирип калды дейт.
Мурунгу жоругунда
Алмамбет үстүнө келгенде
чоролор дуу деп тура калычы,
төрөсү бу Көкче
- 810** ондолуп олтура беричи.
Кабылан тууган Алмамбет
салам айтып кирди дейт:
тура калган чоро жок,
ондоло берген төре жок.
- 815** Салам айтса, алике жок,
алике-минен иши жок.
Анда олтурған Кан Көкчө
сүңган бутун тартпады,
жумган көзүн ачпады.
- 820** Кара-кандын баласы
кабылан тууган Алмамбет
мынау оттун башына,
бу очактун кашына
олтура калдың Алмамбет.
- 825** Чоролорду караса,
өңү бузук көрүнёт,
көзү бузук көрүнёт.
Ак-кыяз чоро мыны айтты:
'Бүгүнгү алган саа жакшы,

кемпирге куйruk çaynattum,
keliñge kete baylattim-
kilganım mildet kildimba,
ménin kay cérimdi kémaptiñ?

Kéçka ak téñge bulum çacarda
kızıl çoktuu Oyrottun
öñü buzuk körüngön,
kan öltürüp kaçarda
közü buzuk körünöt,
ele (?) kélgen Kök-kıyaz,
Kök-kıyazday çoronun
öñü buzuk körünöt,
közü buzuk körünöt-
oñor şumduk kép bolboyt!

Cakşılıktuu kép bolso,
cana aytip kélemin:
camandiktuu kép bolso,
oşonon ari kétermin.
Sak salamat bolup tir!
Sağınbay ésen bolup tir!

Kablan tuuğan Almambét
Kıl-cirénin mindi déyt,
kil kübösün kiyçlı déyt,
ombu-dombu bastırıp
ord'atkanday boldu déyt,
köktü-minen kirdi déyt,
koylot-minen çıktı déyt.
Kan Kökçönün üyünö
attan tüşö kaldı déyt,
şiptep kirip kaldı déyt.

Murunğu corugunda
Almambét üstünö kélgende
çorolor duu dép tura kaliçi,
törösü bu Kökçö
oñdolup oltura bériçi.

Kabilan tuuğan Almambét
salam aytip kirdi déyt:
tura kalğan çoro cok,
oñdolo bérgeñ törö cok.
Salam aytsa, alike cok,
alike-minen işi cok.

Anda olturğan Kan Kökçö
suñgan butun tartpadı,
cumğan közün açpadı.
Kara-kandin balası
kabilan tuuğan Almambét
minau ottun başına,
bu oçaktun kaşına
oltura kaldıñ Almambét.

Çorolordu karasa,
öñü buzuk körünöt,
közü buzuk körünöt.
Ak-kıyaz çoro mını aytta:
'Bugüngü alğan saa caksi,

kocakarılara kuyruk çığnettim,
gelinleri süsledim,
ben sözümde durmadım mı?
Neyimi eksik buldu?
Hazinem saçarken ben,
kor gibi yanın Oyrot'un
yüzünü aşık gördüm ben,
hanlarını öldürünce
gözünü donuk gördüm ben.
Şimdi gelen Kök-kıyaz'ın,
bu Kök-kıyaz yiğidin
yüzyü de öylesine aşık,
gözü de öylesine donuk.
Fena söz getirmiş olacak!
İyi söz getirmiş ise,
gelir sana söylerim.
Eğer fena bir söz ise
doğru oradan giderim,
"Sağ selamet kal!" derim.
Allah'a emanet ol, keder etme."
Kaplan doğan Almambet
Kıl-cirene binerek
kil zırhını giyindi,
gümbür gümbür çekip gitti,
atını ok gibi seğırtti, gitti,
yüksek dağlardan indi,
dar geçitlerden geçti,
Kökçö Han'ın evine varıp
attan inip
acele içeri girdi.
Bundan önceleri ata binip
Almambet her gelişinde
yiğitler haykırışarak ayakta dururdu,
efendileri Kökçö ise
onu yanına alındı.
Kaplan doğan Almambet
selam verdi ve girdi.
Ayağa kalkan yiğit yok,
oturacak yer veren yok.
"Selam" dedi, "Aleyküm" yok,
"Aleyküm" ile işi yok.
Orada oturan han Kökçö
ayagini toplamadı,
yumulu gözünü açmadı.
Kara Han'ın oğlu
kaplan doğan Almambet
tam ateşin başında
saç-ayağın yanında
oturup kaldı, Almambet.
Yiğitlere baktı,
yüzlerini aşık buldu,
gözlerini donuk buldu,
Ak-kıyaz yiğit dedi ki:
"Bu gün alırsan iyi edersin,

- 830 бергени мaa жакшы.
 "Ат керек болсо, ат
 сурасын!" дейт!" деди
 "Тон керек болсо, тон
 сурасын!" дейт!" деди
 "Калаганын алсын!" дейт!" деди
 "Тилегенин алсын!" дейт!" деди.
- 835 Анда Алмамбет айтты:
 'Ат арыган жери жок,
 тонум тоскон жери жок!-
 Бускан иши бузулсун,
 жарыган киши жарылсын!
- 840 Ат кереги жок', деди,
 тон кереги жок!' деди.
 Жерге аркы-терки чийди,
 бычак кайтып кынына салды.
 Төмөнгү жакта Кек-чоро айтты:
- 845 'Жогортон келип бөөдесүп,
 кырк чородон өдесүп,
 Кудай кылган кеңсисинип,
 төрөм-минен төңсисинip!-
 бирим деген Кудайды
- 850 арсар кыла турбайсыңбы?
 Оолукма төрөм бар эди,
 төрөмнүн оолукмасы
 кармап олтура'd'эле!
 Ак-эркеч катындан сурасан,
- 855 бере турган болуп олтурбайт-p'эле?
 Рас рыс-кести жигит экесин!"
 Алмамбет анда айтты:
 'Кудай кылды аргам жок,
 Күдрөт кылды چарам жок:
- 860 келе берин арактан!"
 Арактан алып келдилер.
 Кабылан тууган Алмамбет
 чыны-минен бешт'ишти.
 Энді Кекчө ол айтты:
- 865 'Ат керек болсо, Алмамбет,
 ат сурап алсаң!' деди.
 'Тон керек болсо, Алмамбет,
 тонду сурап алсаң!' деди.
 Алмамбет батыр мыны айтат:
- 870 'Мен сурайн атынды,
 мен сурайн тонунду!
 Белгелүден бөшөө жок,
 бейли алача сuluу жок:
 айтылуудан алтоо жок,
- 875 алдаганча сuluу жок!
 Алдың эледән-минен,
 алтымыш тогус мал-минен,
 жемдедин эле жетмиш
 батман нан-минен,
 чаптың эле ала шалбырт жас-минен,
- 880 келдиң эле коңур салкын күс-минен-

bérgeni maa caksi.
 "At kerek bolso, at
 surasin!" déyt!" dédi
 "Ton kerek bolso, ton
 surasin!" déyt!" dédi
 "Kalağanın alsın!" déyt!" dédi
 "Tilegenin alsın!" déyt!" dédi.
 Anda Almambét aytta:
 'At arıgan céri cok,
 tonum tóskon céri cok!-
 Buskan işi buzulsun,
 carığan kişi carılsın!
 At kéregi cok', dédi,
 ton kéregi cok!' dédi.
 Cérgé arkı-térki ciydi,
 bıçak kaytip kinina saldı.
 Tömöngü cakta Kök-çoro aytta:
 'Coğorton kélip böödösüp,
 kirk çorodon ödösüp,
 Kuday kılğan kéfisiniп,
 törm-minen téñsinip!-
 birim dégen Kudayı
 arsar kila turbaysınıп?
 Oolukma törüm bar édi,
 törmünün oolukması
 karmap oltura'd'éle!
 Ak-érkéç katindan surasañ,
 béré turğan bolup olturbayt-p'éle?
 Ras ris-késtí cigit ékesin!"
 Almambét anda aytta:
 'Kuday kıldı argam cok,
 Küdröt kıldı çaram cok:
 kéle bériñ araktan!'
 Araktan alıp kéldiler.
 Kabilan tuuğan Almambét
 čını-minen bëş'iştii.
 Éndi Kökçö ol aytta:
 'At kerek bolso, Almambét,
 at surap alsañ!' dédi.
 'Ton kerek bolso, Almambét,
 tondu surap alsañ!' dédi.
 Almambét batır mını aytat:
 'Mén surayn atıñdi,
 mén surayn tonuñdu!
 Bélgelüüden boşöö cok,
 býelyi alaça suluu cok:
 aytılıuudan altoo cok,
 aldağança suluu cok!
 Aldiñ éledañ-minen,
 altımis toğus mal-minen,
 cémdedin éle cétmiş
 batman nan-minen,
 çaptiñ éle ala şalbırt cas-minen,
 kéldiñ éle koñur salkın küminen-

ben de verirsem iyi etmiş olurum.
 At lazımsa, gelsin
 at istesin, dedi,
 giyim lazımsa, gelsin
 giyim istesin, dedi,
 başka ne alırsa alsın, dedi,
 istediği şeyi alsın, dedi."
 O vakit Almambet dedi ki:
 "Atım yorgun değil,
 elbisem yırtık değil,
 bozanların işi bozulsun,
 kötüler gebersin!
 At bana lazım değil.
 Elbise lazım değil" dedi.
 Yere bir çarpı işaretti çizdi,
 bıçağı kılıfına koydu.
 Öteden Kök-kiyaz dedi ki:
 "Ey sen uzaklardan gelip
 biz kırk yiğide baskın çikan,
 Tanrı'nın da yükselterek
 efendimize denk yaptığı
 bir tek olan Tanrı'ya karşı
 günah işlemedi mi?
 Benim efendim uludur,
 efendimin ululuğunu
 almak için geldin sen!
 Ak-erkeç kadını istedin,
 kendini sana vermedi mi?
 Mutluluğu söndüren bir gençsin!"
 Almambet ona dedi ki:
 "Tanrı istedi, ne yapalım,
 Kudret istedi, çarem yok.
 Bana raki verin!"
 Raki alıp geldiler.
 Kaplan doğan Almambet
 beş çanak dolusu içti.
 O zaman Kökçö dedi ki:
 "Eğer at lazımsa,
 at vereyim Almambet.
 Elbise lazımsa
 iste vereyim Almambet!"
 Er Almambet şöyle dedi:
 "Senden bir at istiyorum,
 bir de elbise lutfet!
 Tanınmışlardan beşi yok,
 boyu kısalar güzel olamaz.
 Meşhurların altısı yok,
 aldatmakla güzellik kazanılmaz!
 O gece şerefimle karşıladın.
 Altımis dokuz mal verdin,
 yetmiş batman
 yemle besledin,
 alaca sırtlı baharda gitmişik,
 ilk son baharda geri geldik.

MANAS DESTANI

- кырк адам боюң бар эди,
кыл куйрук тай жок эди!-
Текечинин тердебес,
алтын билек, жес туюк,
885 Көк-алаң берчи, минейн!
Көк-күбөң берчи, бийкайн!
Кара бою киш телпек
башыма берчи, кийейн!
Өкчөсү карыш көк жеке
890 бутума берчи, кийейн!
"Сура!" десен, мына экен,
"Тиле!" десен, мына экен!"
Көкчө туруп мыны айтты:
'Көк-аладан көп эле,
895 сар'аладан сан эле-
кайсы, кайсы көк-ала,
кайсы, кайсы сар'ала?'
Энди Алмамбет батыр айтты дейт:
"Көкүрөктө жаным бир", досум,
900 "Кемөкейдө тилим бир", досум!
Октолуу да малым бир,
бокчолуу да тонум бир!
Айтпайнча билбейсин,
ачпайнча көрбейсүн-
905 Мен башынан айтайн!
Текечи-мерген жаш калган,
Текечи кула тай калган,
Конурбай соргок чал калган-
ошу Текечинин тердебес,
910 алтын билек, жес туюк,
мустакка тууган Көк-алаң,
Көк-алаң берчи! Минейн!
Көк-күбөң берчи! Кийейн!
"Сура!" десен, мына экен!"
915 Энди Көкчө айтты дейт:
'Жогортон келип бөөдөсүп,
кырк чородон ёдесүп,
Кудай кылган кенсенип,
төре-минен тәңсенип,
920 Көк-аланы бу сурап,
көттү саа ким берди?
Сар'аланы бу сурап,
санды саа ким берди?
Башына камчы үргүн!
925 Жакасын калың тийргин!
"Чык!" дегенде, ит кетейт-
Алмамбет, Калмак, не кетпейт?"
Алмамбет турган арактан
чыны-минен бешти ичип жиберди,
930 ана туруп айтты, деди:
'Аргы бир атаң Камбар-кан,
берин атаң Айдар-кан,
Айдар-кандын баласы
айлаңгыс тууган Эр Көкчө,
- kırk adam boyuñ bar édi,
kıl kuyruk tay cok édi!-
Tékeçinin térdébes,
altın bilék, cés tuyak,
Kök-alañ bérçi, mineyn!
Kök-küböñ bérçi, biykayn!
Kara boyu kiş télpék
başima bérçi, kiyeyn!
Ökçösü karış kök céke
butuma bérçi, kiyeyn!
"Sura!" déseñ, mına éken,
"Tile!" déseñ, mına éken!"
Kökçö turup mını aytتى:
'Kök-aladan köp éle,
sar'aladan san éle-
kaysı, kaysı kök-ala,
kaysı, kaysı sar'ala?'
Éndi Almambét batır aytتى déyt:
"Köküröktö canım bir", dosum,
"Kömököydö tilim bir", dosum!
Oktoluu da malım bir,
bokçoluu da torum bir!
Aytpaynça bilbeysin,
açpaynça körböysün-
Mén başinan aytayn!
Tékeçi-mérgén ças kalğan,
Tékeçi kula tay kalğan,
Koñurbay sorğok çal kalğan-
oшу Tékeçinin térdébes,
altın bilék, cés tuyak,
mustakka tuuğan Kök-alañ,
Kök-alañ bérçi! Mineyn!
Kök-küböñ bérçi! Kiyeyn!
"Sura!" déseñ, mına éken!"
Éndi Kökçö aytتى déyt:
'Coğorton kélip böödösüp,
kırk çorodon ödösüp,
Kuday kılğan kéñsinip,
törö-minen téñsinip,
Kök-alanı bu surap,
köttü saa kim bérdi?
Sar'alanı bu surap,
sandı saa kim bérdi?
Başına kamçı ürgün!
Cakasın kalıñ tiyrgin!
"Çık!" dégende, it kéteyt-
Almambét, Kalmak, né kétpeyt?"
Almambét turğan araktan
çını-minen bësti içip ciberdi,
ana turup aytتى, dídi:
'Arğı bir atañ Kambar-kan,
bériñ atañ Aydar-kan,
Aydar-kandın balası
aylañgis tuuğan Ér Kökçö,
- Kırk adam boyun vardı ama
bir kıl kuyruk tayı yoktu.
Tekeçi'nin altın bilekli
bakır tırnaklı binek atını
Kök-ala'nı ver bineyim!
Mavi zırhını ver giyeyim!
Kara samur kalpağı ver,
başima geçireyim!
Ökçesi yüksek çizmeyi ver,
ayağıma geçireyim.
İste dedin, istedigim bu,
dile dedin, dileğim bu!"
Kökçö kalkıp şöyle dedi:
"Kök alaca atım pek çok,
sarı alaca atım da çok,
hangi kök-alacayı istiyorsun,
hangi sarı alacayı?"
Er Almambet şöyle dedi:
"Gögsümde canım bir, dostum,
ağzında dilim bir, dostum,
yularda hayvanım bir,
bohçada elbisem bir!
Söylemeyeince bilmezsin,
açmayıncı görmezsin.
Ta başından anlatayım!
Tekeçi henüz genç idi,
Tekeçi henüz soluk bir tay idi,
Konur-bay, bu eski obur
işte Tekeçi'nin bu beygirini
altın bilekli, bakır tırnaklı,
karlı dağlarda doğan
bu Kök-ala'yı ver bineyim!
Gök zırhını ver giyeyim!
İstediğim budur işte!"
Buna Kökçö şöyle dedi:
"Ey uzaklardan gelip de
kırk yiğide baskın çıkan,
Allah'ın da yükselttiği
efendi ile denk ettiği,
bu adam Kök-ala'yı istiyor,
ardını sana kim verir?
Sarı-ala'yı istiyor,
budunu sana kim verir?
Başına kamçı vurun!
Sen de gel yakasından tut!
Çık deyince it çıkar gider,
Almambet bu Kalmuk niçin gitmez?"
Almambet duran rakıdan
beş çanak dolusu içiverdi.
Sonra kalkıp şöyle dedi:
"Büyük baban Kambar Han,
kendi baban Aydar Han,
ey bu Aydar Han'in oğlu
dönek doğan Er Kökçö,

- 935 бербесен типти берен кал!
Айдар-кандын Көк-күбө
коржунуңда турбайбы?
Алыска киши угарга,
жакын киши көрөргө,
- 940 "Бердим!" деген бир
оозынан чыксачы!
Кара бою киш телпек
коржунуңда турбайбы?
Мен алсам албай кылайн!
Мен кийсем кийбей кылайн!
- 945 Көкче анда айтты дей'ди:
'Жогортон келип бөөдесүп,
кырк чородон өдөсүп,
Кудай кылган кеңсипин,
эми өзүм-минен тенсипин,
- 950 Көк-аланы бу сурап,
көттү саа ким берди?
Сар'аланы бу сурап,
санды саа ким берди?
"Чык!" дегенде, ит кетейт-
- 955 Алмамбет, Калмак, не кеппейт?
Арышың узун Алмамбет
күлүп салып жиберди:
'Атаңын көрү, ит Көкө!
Сакалың толған бит, Көкчө!
- 960 Кабырга жаап бит уксун!
Каңқылдап бир үргөп ит уксун!
Атаңын көрү, ит Көкче!
Сакалың толған бит, Көкчө!
Королунун ит баскан,
- 965 котогуң башын бит баскан!
Кебичиңди тикпесем
сениң кемпиринди сикпесем;
кылышыңды тикпесем,
кыс келининди сикпесем;
- 970 эшигиңнин көнчөк
кылыш-минен бұспасам,
төтөгөлүү бос үйүң
төшкө сүрәй салбасам;
эркимсиген эринди
- 975 камчыга чәнеп кырбасам
"Алмамбет" атым курусун!
Улуу кысың кичүби,
кичү кысың улуубы,
ортосунда олтуган
- 980 алты жашар Көрпө-жан
аç билектен албасам,
Манастан төрөмо
соогатка кармап бербесем
мениң "Алмамбет" атым курусун!
- 985 Кыска жеңең кыйбасам,
узун желкаң жийбасам-
мениң "Алмамбет" атым курусун!
- bérbeseñ tipti béren kal!
Aydar-kandin Kök-kübü
korcunuñda turbaybi?
Aliska kişi ugarga,
cakin kişi körögö,
"Bérdirn!" dégen bir
ooziñnan çıksaçı!
Kara boyu kişi télpek
korcunuñda turbaybi?
Mén alsam albay kılain!
Mén kiysem kiybey kılain!
Kökçö anda aytti déy'di:
'Coğorton kélip böödösüp,
kırk çorodon ödösüp,
Kuday kılghan kéñsinip,
émi özüm-minen téñsinip,
Kök-alanı bu surap,
köttü saa kim bérdi?
Sar'alanı bu surap,
sandı saa kim bérdi?
"Çık!" dégende, it kéteyt-
Almambét, Kalmak, né kétpeyt?"
Arişïñ uzun Almambét
küllüp salıp cibérdi:
'Atañın körü, it Kökö!
Sakalıñ tolğan bit, Kökçö!
Kabırğa caap bit uksun!
Kañkıldap bir ürgöp it uksun!
Atañın körü, it Kökçö!
Sakalıñ tolğan bit, Kökçö!
Korolunuñ it baskan,
kotoğuñ başın bit baskan!
Kébiçiñdi tikpesem
séniñ kémpiriñdi sikpesem;
kılıçىñdi tikpesem,
kis kéliniñdi sikpesem;
éşigiñnin könçök
kılıç-minen buspasam,
tötögölüү bos üyün
töşkö sürüy salbasam;
érkimsigen ériñdi
kamçıga céneп kirbasam
"Almambét" atım kurusun!
Uluu kisiñ kiçübi,
kiçü kisiñ uluubi,
ortosunda oltuğan
altı caşar Körpö-can
aç bilekten albasam,
Manastayn törömö
soogatka karmap bérbesem
ményiñ "Almambét" atım kurusun!
Kısa céleñ kiybasam,
uzun céldañ ciybasam-
ményiñ "Almambét" atım kurusun!
- vermez isen hasisliginle kal!
Aydar Han'ın zırhi acaba
torbanda durmuyor mu?
Uzaktakiler seziyorlar,
yakındakiler görüyorlar.
Verdim, diye, ağzından
bir çıksana!
Kara samur kalpağın da
heybende durmuyor mu?
Alsam onu olmaz mı?
Giysem onu olmaz mı?"
Kökçö o zaman şöyle dedi:
"Uzaklardan gelen
kırk yiğide baskın çıkan,
Allah'ın da yükselterek,
kendime denk yaptığım
bu adam Kök-ala'yı istiyor,
kıçını sana veren kim?
Sarı-ala'yı istiyor,
budunu sana veren kim?
Çık, deyince it çıkar gider,
Almambet bu Kalmuk niçin gitmez?
Arştan uzun Almambet
gülümseyerek şöyle dedi:
"Üğursuz, it Kökçö!
Sakalı bitle dolu Kökçö!
Arkandaki bitler duysun!
Havlayan köpekler duysun!
Üğursuz, it Kökçö!
Sakalı bitle dolu Kökçö!
Ahırlarına köpek dolsun!
Aşağı tarafına bit dolsun!
Pabucunu dikmez isem,
karın ile yatmaz isem,
kılıcıñ kirmaz isem,
gelinle yatmaz isem,
kapındaki ipleri ben
kılıcımla koparmazsam,
boz renkli süslü evini
topraklara sürmez isem,
korkusuz erlerini
kamçılıayıp kırmaz isem
Almambet adım kurusun!
Büyük kızının küçüğü,
küçük kızının büyüğü,
ortada bulunan,
altı yaşındaki Körpö-can'i
ince bileğinden tutmazsam,
Manas denen efendime
götürüp hediye etmezsem
ményiñ "Almambét" atım kurusun!
Kısa yuları koparmazsam,
uzun yuları sarmazsam,
ményiñ "Almambét" atım kurusun!
Almambet namım kurusun!

- Кектү жерде жылкынды
коскоп айдап чакпасам,
990 жылга жерда жылкынды
жылдырып айдап чыкпасам,
добулбашты какпасам,
чылмарданды чалбасам-
мениң "Алмамбет" атым курусун!
- 995** Айттырып бербес Көк-алаң
астыңнан алып минбесем-
суратып бербес Көк-алаң
сууруп алып минбесем-
мениң "Алмамбет" атым курусун!
- 1000** Кош-куна Көкчө аман бол!
Ант-жерт сениң мойнуңа
мен антиңнан кутулдум!"
Кабылан тууган Алмамбет
Кыл-жиренди минди дейт,
1005 кыл-күбөнү кийди дейт,
Алмамбет энді жүрүп чыкты дейт.
Калың Найман көп жүрттән
"Кадырын билет!" деп алган,
оорчын Найман көп жүрттән
1010 "Ого'ло сулуу!" деп алган,
Кара-чачының үйүндө
Ак-эркеч чачын жийп жаткан.
Эринен калган Кара-чач
тиши кетик экен,
1015 көөнү жетик экен,
үйүндө чачын жийп алган,
Ак-эркечке ол айткан:
'Ат аяр аяш болсочу?
Тон аяр аяш болсочу?-
1020 Кара-кандын баласы
кабылан тууган Алмамбет
кетип бара жатыры.'
Буруксуган Ак-эркеч
башындағы мандиле
1025 башынан алып кийди дейт,
оң чачын жийп алды,
оң чекеге бурду дейт,
сол чачын жийп алды,
сол чекеге бурду дейт.
1030 Алтындан чачпак бир кучак
ай куйрукка салды дейт,
күмүтен чачпак бир кучак
күн куйрукка салды дейт.
Күдөрүдөй былкылдан,
1035 күчү иттей чыңкылдан,
күлсө тиши күректөй кашкайып,
күймөнсө жыпар жыттанып,
жаш козудай торолуп,
согунчоту чачын оролуп,
1040 кан баласы Ак-эркеч
эм эшикке чыкты дейт,

Köktü cérde cilkińdi
koskop aydap çakpasam,
cılga cérdä cilkińdi
cıldırıp aydap çıkpasam,
dobulbaşlı kakpasam,
çilmardandı çalbasam-
ménin "Almambét" atım kurusun!
Aytträp bérbes Kök-alañ
astıñnan alıp minbesem-
suratıp bérbes Kök-alañ
suurup alıp minbesem-
ménin "Almambét" atım kurusun!
Koş-kuna Kökçö aman bol!
Ant-cért séniñ moynuña
mén antiñnan kutuldum!"
Kabilan tuuğan Almambét
Kıl-ciréndi mindi déyt,
kıl-kübönü kiyidi déyt,
Almambét éndi cürüp çıktı déyt.
Kaliñ Nayman köp curttañ
"Kadırın bilet!" dép alğan,
oorçın Nayman köp curttañ
"Ogo'lo suluu!" dép alğan,
Kara-çaçının üyündö
Ak-érkéc çäçin ciyp catkan.
Érinen kalğan Kara-çaç
tişi kétik éken,
köönü cétilik éken,
üyündö çäçin ciyp alğan,
Ak-érkéc ol aytkan:
'At ayar ayaş bolsochu?
Ton ayar ayaş bolsochu?-
Kara-kandın balası
kabilan tuuğan Almambét
kétip bara catrı.'
Buruksugan Ak-érkéc
başındağı mandile
başınan alıp kiyidi déyt,
oñ çäçin ciyp aldı,
oñ cékege burdu déyt,
sol çäçin ciyp aldı,
sol cékege burdu déyt.
Altından çäçpák bir kuçak
ay kuyrukka saldı déyt,
kümütén çäçpák bir kuçak
kün kuyrukka saldı déyt.
Küdörüdöy bılıkdap,
küçü ittey çiñkıldap,
külsö tişi küröktöy kaşkayıp,
küymösö çäpar cıttanıp,
caş kozuday torolup,
soğunçoğu çäçin orolup,
kan balaşı Ak-érkéc
ém éşikke çıktı déyt,

Otlaktaki sürüelerini
ürkütüp kaçırmasam,
dere yatağındaki sürüelerini
sürüp de götürmezsem,
şahin davuluma vurup
davulumu çalmazsam
Almambet namım kurusun!
Yalwartıp da vermediğin Kök-ala'nı
altından alıp binmezsem,
yalwartıp da vermediğin Kök-ala'nı
sürüp götürüp binmezsem
Almambet namım kurusun!
Dostum Kökçö, Allah'a emanet ol!
İçtiğimiz andlar boynuna olsun!
Ben andımdan kurtuldum!"
Kaplan doğan Almambet
Kıl-cireñ'e atladi,
kıl zırhını giyindi,
Almambet çıkışp gitti.
Kalabalık Nayman'in yurdundan
herkes beğenir diyerek
kalabalık Nayman'in yurdundan
çok güzel diyerek
Kökçö'nün aldığı Ak-erkeç,
Kara-çaç'in evinde saçını ölüyordu.
Kocasından dul kalan Kara-çaç'in
dişleri hep çürük idi,
fakat aklı uyanık idi.
Evde saçlarını ören
Ak-erkeç'e şöyle dedi:
"İleriyi gören dost için bir at nedir ki?
İleriyi gören dost için elbise nedir ki?
Kara Han'ın oğlu
kaplan doğan Almambet
kalkmış gidiyor."
Gayet güzel Ak-erkeç
baş örtüsünü
aldı başına örttü.
Sağ saçını alarak
sağ tarafına bağladı.
Sol saçını alarak
sol tarafına bağladı.
Saç örgülerinin altın süsü bir kucak
kuyruğuna ay toka taktı,
saç örgülerinin gümüş süsü bir kucak
kuyruğuna güneş toka taktı.
Ceylan gibi titreyip,
yavru köpek gibi bağırdı.
Gülünce kürek gibi dişleri parıldı,
nefes alıncá miskler saçtı,
yavru kuzular gibi oynası,
halkalarına saç dolaştı,
han evladı Ak-erkeç
kapıdan dışarı çıktı.

- Алмамбеттей батырдын
астынан кыя басып чыкты дейт.
Ак-эркеч энди айттың!
- 1045** 'Салам айтмак систе
жок, аяш,
Алик бир бермек бисте
жок, аяш!
Астыңын башын бура тур,
ошу жерге тура тур!
Мен төрөмө кирейн!
- 1050** Кек-ала сурап көрөйн!
Кек-күбө сурап көрөйн!
Кессен дагы, Алмамбет,
мине кеткин Кек-ала!
Кессен дагы, Алмамбет,
- 1055** кийсөң дагы Кек-күбө-
кие кеткин, Алмамбет!
Атынын башын бурду дейт,
Алмамбет ошу жерде турду дейт.
Ак-эркеч үйде кирип келди
- 1060** Эр Кекче, төрөм, ай!
Эрдигин бардыр, эсиң жок,
эштеңке-минен ишиң жок!
Ат аяр аяш болсочу?
Тон аяр аяш болсочу?
- 1065** "Кек-аладан аяйм!" деп
көп жылқыдан айрылдың,
"Бир жылқыдан аяйм!" деп
бир талайдан айрылдың!
Күн эзептеп олтурсым,
- 1070** түн эзептеп олтурсым,
Алмамбет келген айы ошу экен.
Алмамбет кетип барган,
эшикке чыга калып карасам,
мал бериштем барысы,
- 1075** жан бериштем барысы
кетүнөн чыгып бара жатыр.
Бүгүн айдын жетиси,
эртен айдын сегиси,
Кек-алаңды бербесең,
- 1080** түптү сен берен кал!
Бүгүн алдап-соолап түшүргүн!
Эртен айдын сегиси,
сегисинде бир үйүнөн чыгарычи-
жылдысың оңоп алыптыр,
- 1085** жылдысың оң ийнине салыптыр!
Бел айланы бергенче,
белдей кызыл тал бүткөн,
бир эшиң Кудай жар бүткөн:
үй айланы бергенче,
- 1090** үйдөй кызыл тал бүткөн,
Кожо Кыдыр жар бүткөн!
Жүргөн жери бак болуп,
эшиң бир Кудайга жак болуп!
- Almambéttey batırdın
astınan kiya basıp çıktı déyt.
Ak-érkéç éndi ayttañ:
- 'Salam aytmak siste
cok, ayaş,
Alik bir bérmek biste
cok, ayaş!
Astıñın basın bura tur,
oшу cérgé tura tur!
Mén törömö kireyn!
Kök-ala surap köröyn!
Kök-kübö surap köröyn!
Késseñ dağı, Almambét,
mine kétkin Kök-ala!
Késsen dağı, Almambét,
kiyseñ dağı Kök-kübö-
kiye kétkin, Almambét!
- Atının basın burdu déyt,
Almambét oшу cérdé turdu déyt.
Ak-érkéç üydö kirip kéldi
'Ér Kökçö, töröm, ay!
Érdigini bardır, esiñ cok,
éşteñke-minen işiñ cok!
At ayar ayaş bolsochu?
Ton ayar ayaş bolsochu?
"Kök-aladan ayaym!" dép
köp cılıkdan ayrıldıñ,
"Bir cılıkdan ayaym!" dép
bir talaydan ayrıldıñ!
Kün ézeptep oltursam,
tün ézeptep oltursam,
Almambét kélgen ayı oшу éken.
Almambét kétip barğan,
éşikke çığa kalip karasam,
mal bériştem barısı,
can bériştem barısı
kötünön çıgıp bara catır.
Bugün aydın cétesi,
érten aydın ségesi,
Kök-alañdı bérbesen,
tüptü sén béren kal!
- Bügün aldap-soolap tüşürgün!
Érten aydın ségesi,
ségesinde bin üyüñnön çığarıçı-
cıldıñ oñop alıptır,
cıldıñ oñ iynine salıptır!
Bél aylana bérgeñce,
béldey kızıl tal bütköñ,
bir ésiñ Kuday car bütköñ:
üy aylana bérgeñce,
üydöy kızıl tal bütköñ,
Koco Kıdır car bütköñ!
Cürgön céri bak bolup,
ésiñ bir Kudaya cak bolup!
- Kahraman Almambet'in
karşısına giderek
ona şöyle söyledi:
""Selam" demek size
yakışmaz, efendim,
selamınızı almak bize
yakışmaz, efendim!
Gel atının başını çevir,
kal burada, gitme sen.
Efendime gideyim ben,
Kök-ala'yı isteyeyim,
gök zırhı da isteyeyim.
Sen gidersen Almambet,
Kök-ala'ya bin de git,
sen gidersen Almambet
mavi zırhı giyin de git,
öylece git Almambet!"
Atının başını çevirdi,
durdur orada Almambet.
Ak-erkeç eve girdi:
"Ey Er Kökçüm, ey efendim,
erkekliğin var ama aklın yok,
bir hiç ile uğraşıyorsun.
Bir at yüzünden dostluk bozulur mu?
Elbise yüzünden dostluk bozulur mu?
Bir Kök-ala'yı sakınayım derken
bir çok attan oldun,
sürüyü sakınayım derken
bir çok sürüden oldun!
Günleri sayacak olursam,
geceleri sayacak olursam
Almambet geleli bir ay olmuş.
Şimdi Almambet gidince,
kapıdan çıkışınca gördüm ki
hayvanların meleği
hep canların meleği
çıkmış arkasından gidiyor.
Bu gün ayın yedisi,
yarın ayın sekizi,
Kök-ala'nı vermezsen
mahvolup gideceksin sen!
Bu gün söyle de burada kalsın!
Yarın ayın sekizi,
sekizinde bırak gitsin,
yıldızın beğenip almıştır,
sonra da sağ omzuna almıştır.
Dağ belini dolanıncaya kadar
bel boyu kızıl söğüt çıkar,
Allah senin yardımıcındır.
Evin etrafını dolaşınca kadar
ev boyu kızıl söğüt çıkar,
Hızır yardımıcındır.
Yürüdügün yer bağ olur,
Allah istediğini yapar.

- Кабылан тууган Алмамбет
1095 алдап-соолап түшүргүн!"
Анда айттың Эр Кекчө:
'Көк-аланы бербеймин,
Көк-күбөнү жаппаймын.
Кессең, өзүң кете бер!'
- 1100 Энди Ак-эркеч айтты:
"Көк-аланы аяймын!" деп
көп жылкыдан айрылдың,
"Бир жылкыны аяймын!" деп
бир талайдан айрылдың!
- 1105 Айттырып бербесең Көк-алан
астыңнан алар Алмамбет,
суратып бербесең Көк-алан
сууруп алар Алмамбет,
алаканын чак коюп,
- 1110 көтүн жерге так коюп!"
Анда айттың Эр Кекчө:
'Көк-аланы бериңер!
Көк-күбөнү жабыңар!
Алмамбетти алып келиңер!"
- 1115 Чоролор барып айттып тыр:
'Алмамбет, Калмак, мас болду,
бириңикенде бешт'ишти-
жан'ичкенде бешт'ишти-
ат аларда бешт'ишти-
- 1120 Алмамбет, Калмак, мас болду!
Карагайдын көлөкөсүнө
жатып калды Алмамбет:
андан кайтып келичи.'
Энди Ак-эркеч айтты:
- 1125 'Антер Калмак бу эмес!'
Эшикке кагып карат Ак-эркеч:
кетип калыпты Алмамбет.
'Көк-аланы алып келет!' деп
көп сактаган Алмамбет.
- 1130 Көк-аланы алып келбеди,
Кыл-жирен атты Манаска салды.
Жакыптын уулу Эр Манас
ошу түнү түш көрдү,
от жагалаш чиш көрдү.
- 1135 Эртөн туруп келгенде,
чоролорун чакырды:
'Кырктын башы Кыргылым!
Боз-чолок минген Чалбайым!
Жети-сууга жем жеген
- 1140 ай, желбегей Сыргагым!
Көк-чебич минген Серегим!
Кутунайдын Куу-жигит,
куулжуган Шум-жигит!
Жайма-көкүл Жаш-уул!
- 1145 Байдын уулу Бакайым!
Ак-балта уулу Болотум!
Бооке, чором, Жайзаңым,

Kabilan tuuğan Almambét
aldap-soolap tüshürgün!"
Anda aytتىن ئىر كەكچە:
'Kök-alanı bérbeymin,
Kök-kübönü cappaymin.
Késseñ, özүñ kéte bér!"
Éndi Ak-érkéç aytتى:
"Kök-alanı ayamın!" dép
köp cilkidan ayrıldىñ,
"Bir cilkını ayamın!" dép
bir talaydan ayrıldىñ!
Aytتىrip bérbesen Kök-alan
astىñnan alar Almambét,
suratip bérbesen Kök-alan
suurup alar Almambét,
alakanın çak koyup,
kötün cérgé tak koyup!"
Anda aytتىن ئىر Kökçö:
'Kök-alanı bériñer!
Kök-kübönü cabıñar!
Almambetti alıp kéliñer!'
Çorolor barıp aytتىp tur:
'Almambét, Kalmak, mas boldu,
bird'içkende bést'isti-
cañ'içkende bést'isti-
at alarda bést'isti-
Almambét, Kalmak, mas boldu!
Karağaydin kölökösünö
catip kaldi Almambét:
andan kaytip keliçi.'
Éndi Ak-érkéç aytتى:
'Anter Kalmak bu émes!'
Eşikke kağıp karat Ak-érkéç:
ketiپ kalıptı Almambet.
'Kök-alanı alıp kélet!' dép
köp saktağan Almambét.
Kök-alanı alıp kélbedi,
Kıl-cirén attı Manaska saldı.
Cakıptın uulu Ér Manas
oшу tünү tüs kördü,
ot cağalaş çış kördü.
Érten turup kélgende,
çorolorun çakırdı:
'Kırktın başı Kırğılım!
Boz-çolok mingен Çalbayım!
Ceti-suuğa cém cégen
ay, célebegey Sırgagım!
Kök-çébiç mingen Sérégim!
Kutunaydin Kuu-cigit,
kuulcuğan Şum-cigit!
Cayma-kökül Çaş-uul!
Baydin uulu Bakayım!
Ak-balta uulu Bolotum!
Booké, çorom, Cayzañım,

Kaplan doğan Almambet'e
söyle, kandır da gitmesin!"
O vakit söyle dedin Er Kökçö:
"Kök-alanı veremem,
mavi zırhi da veremem,
giderken git, ne yapayım!"
Ak-erkeç de söyle dedi:
"Kök-alanı sakınayım dedin,
bir çok sürüden oldun.
Bir sürüyü sakınayım dedin,
bir çok sürü kaybettin.
Yalwartıp vermezsen Kök-alanı
Almambet zorla götürür.
Yalwartıp vermezsen Kök-alanı
Almambet kendisi alır.
Ellerini kavuşturup
kiç üstü oturursun."
O vakit Er Kökçö söyle dedin:
"Verin ona Kök-alanı,
giydirin zırhi,
Getirin Almambet'i!"
Dostlar dediler ki:
"Almambet bu Kalmuk sarhoş oldu.
önce beş kase içti,
sonra beş kase daha içti,
ata binerken de beş kase,
Kalmuk Almambet sarhoş oldu!
Bir çam ağacı gölgesine
yatmış uyuyor Almambet.
Oradan kalkar gelir sonra."
O zaman Ak-erkeç dedi ki:
"Bu öyle Kalmuk değildir!"
Kapayı açıp dışarıya baktı Ak-erkeç:
Almambet kaybolmuştu.
Kök-alanı getirecekler sanmıştı,
beklemekten usanmıştı.
Kök-alanı getiren olmayıncı
Kıl-cireñ'e binip Manas'a gitmişti.
Cakıp'in oğlu Er Manas
o gece bir rüya gördü.
Ateş etrafında şişler gördü.
Ertesi sabah kalkınca
yiğitlerini çağırıldı.
"Kırklar başı Kırgil'im,
Boz-çolok'a binen sen Çalbay,
Ceti-suu'da yemek yiyp
düğmesini iliklemeyen Sırgak'im,
Kök-çepiç'e binen Serek sen,
Kutunay'in Kuu-cigit,
kurnaz Şum-cigit,
uçusan perçemli Çaş-uul,
Bay'in oğlu Bakay sen,
Ak-balta'nın oğlu Bolot,
Booke yiğidim, sen Cayzan'im,

- ак сөктүн баласы!
Тоонун Бүркүт-батырым,
1150 суунун Сазан-батырым!
Кайта чапкан Кан-келдим,
кара-жолтой Жан-келдим!
Ырамандын (?) Ырчы-уул!
Жыртылганды жамаган,
1155 бузулганды түзөгөн,
жатык тилдүү Ажыбай!
Кенендин уулы Кен Жанбай,
кенешти тууган Эр Жанбай!
Төлгөчү кара Төлөгүм!
- 1160** Өбүлгөн кырк чоронун бөлөгүм-
Казактан келген Колмонбет,
Кыргыстан келген Жалманбет!
Капыр-минен Бусурман
калчап алган кырандар,
- 1165** элим-минен жұртумдан
әчкең алған әрендер
кара байр, казанат,
барың бирдей азамат!
Тұнде тұлқунұн изин жаңылбай
- 1170** Түрекей, тайлак, шуутум:
караңыда карсактын
изин жаңылбай
Кабылан, тайлак, шуутум!
Атекем Жакып-бай айтыңар!
Мән от жакалай чиш көрдүм,
- 1175** мен ого'ло жакшы тұш көрдүм!
Этинг тарта турсун!
Кымсын тарта турсун!
Тұш жоруткан элге
мен береймин!" дейди.
- 1180** Бузулганды түзөгөн,
жыртылганды жамаган,
жатык тилдүү Ажыбай
салып кетип калды дейт,
Жакып-байга келди дейт.
- 1185** 'Асалau малийким,
Жакып-бай, атам!"
'Аликиме салам, Ажыбай, балам'
Алтын тактанын үстүнөн
Жакып-бай тұшұптыр,
башында калпагы жок топучан,
- 1190** бутунда кепичи жок мазычан,
үстүндө чепкени жок чапанчан,
энди оттун башында,
бул очоктун кашында
Жакып-бай олтра калған экен.
- 1195** Ажыбай чоро айта'ды:
'Бериште төрөмө
белге берип калыптыр:
азыбели төрөмө
аян берип калыптыр!
- ак сөктүн баласы!
Toonun Burkut-batirim,
suunun Sazan-batirim!
Kayta chapkan Kan-keldim,
kara-coltoy Can-keldim!
Iramandin (?) Irchi-uul!
Cirtulgandi camagan,
buzulgandi tuzogon,
catik tildiyyi Acibay!
Kenenдин ulu Kén Canbay,
kéñésti tuuğan Ér Canbay!
Tölgögü kara Tölgüm!
Öbülgön kirk coronun bölgüm-
Kazaktan kélgen Kolmonbét,
Kirgistan kélgen Calmanbét!
Kapır-minen Busurman
kalçap alğan kirandar,
élim-minen curtumdan
éckep alğan érender
kara bayr, kazanat,
barıñ birdey azamat!
Tündö tülkünün izin cañibay
Türököy, taylak, şuutum:
karañida karsaktın
izin cañibay
Kabilan, taylak, şuutum!
Atekem Cakip-bay aytiñar!
Mén ot cakalay çış kördüm,
mén ogo'lo caksi tüs kördüm!
Étin tarta tursun!
Kímisin tarta tursun!
Tüs corutkan elge
mén béréymin!" déydi.
Buzulgandi tuzogon,
cirtulgandi camagan,
catik tildiyyi Acibay
salip kétip kaldı déyt,
Cakip-bayga kéldi déyt.
'Asalau maliykim,
Cakip-bay, atam!"
'Alikime salam, Acibay, balam!'
Altın taktanın üstünön
Cakip-bay tüşüptür,
başında kalpağı çok topuçan,
butunda képiçi çok mazıçan,
üstündö čépkeni çok çapançan,
éndi ottun başında,
bul oçoktun kaşında
Cakip-bay oltra kalğan éken.
Acibay çoro ayt'a'dı:
'Bériște törömö
bélge béríp kalıptır:
azibeli törömö
ayan béríp kalıptır!
- Cengiz hanın oğulları!
Sen dağların Burkut-batırı,
sen göllerin Er Sazan'i,
geri fırlayan Kan-keldi'm,
kara talih Can-keldi'm,
Iraman'in Irchi-uul,
yırtıkları yamayan,
bozukları düzeltten,
tatlı dilli Acibay,
Kenen'in oğlu Ken-Canbay,
akılı Er Canbay,
falcı kara Tölok,
sevgili kırk yiğidin hasları,
Kazaktan gelen Kolmon-bet,
Kirgızdan gelen Calman-bet!
Kafir ile müslümandan
seçilmiş cencilerim,
kavmim ile yurdumun siz
seçilmiş yiğitleri,
ister yük, ister koşu atı,
hep azamette bırsınız,
gece tilki izini şaşmadan bulan
gözü pek Türköy'üm benim,
karanlıkta bozkır tilkisinin
izini şaşmadan bulan
gözü pek Kabilan'im benim!
Atam Cakip'a söyleyin,
ateşte şişleri gördüm ben,
güzel bir rüya gördüm ben!
Et ikram etsin,
kímizi da unutmasın,
rüya yoran adamlara
bir çok hediye vereyim!" dedi.
Bozulanı düzelttenle
yırtılanı yamayan
tatlı dilli Acibay
hemen yola çıktılar.
Cakip-bay'a geldiler,
"Selamunaleyküm,
Cakip atam",
"Aleykümselam, Acibay oğlum!"
Altın tahtın üstünden
Cakip aşağıya indi.
Başı kalpaksız çıplak,
ayağı pabuçsuz yalnız ayak,
ceketsiz yalnız gömlekle
oçağın başına indi,
saç ayağın yanına geldi,
Cakip-bay oraya oturdu.
Acibay yiğit şöyle dedi:
"Melek gibi efendime
şimdi bir işaret geldi,
benim aziz efendime
bir beşaret ayan oldu!"

- 1200** Төрөм Манас бу түндө
от жақалай чиш көрүп,
ого'ло жакшы түш көрүп,
"Этин тарта турсун!" дейт,
"Кымысын бере турсун!" дейт.
- 1205** "Түш жоруткан кише берем!" дейт.
"Түшүмдү таап жоруса,
октодон чечпейм мал берем.
бокчодон чечпейм тон берем.
Түшүмдү бузук жоруса,
- 1210** уулу кетет Урумга,
кызы кетет Кырымга!"
Ажыбай кайта Манаска жүрдү
'Атекеме айтып келдим!' дейт.
"Этин бир тартып коюптур,
- 1215** кымысын тартып коюптур!
Батыр Манас турду дейт:
'Терт эшикти!' дейди дейт:
Манас-кан үйдөн чыкты,
өкүм тууган Ак-кула
- 1220** өркөчү бийк, зээри бас,
өктөм тууган Ак-кула,
тайкы жолдуу, тап эттүү,
тамашалуу Ак-кула,
жүгүрүп аттан калбаган,
- 1225** астына төгөрөк түяк салбаган
Ак-куланы минди дейт-
бу Кытайдын устасы
кыйны-минен жазаган,
бу Орустун устасы
- 1230** огу-минен жазаган,
бу Калмактын устасы
кайлап турун жазаган,
баранын оғы батпаган,
келтенин огу жетпеген
- 1235** үстүндөгү Ак-олпок,
Ак-олпогун кийди дейт-
көмүрүнө чыд'албай
көңкү токой жоюлган;
сугатына чыд'албай
- 1240** суук башат соолган;
өгөнө чыд'албай
отус өгө жайлган;
кышкысына калганда,
казы-минен картаны
- 1245** аа келип бөлөгөн;
жаскысына калганда,
көк шиберге жөөлөгөн;
чапканынан тойбосун,
кишинин каны-минен
- 1250** чыркейнин тумчугу
-минен сугарган
кылышын белине курчанып алды.
Жакып-байды көстөп үрдү.

Töröm Manas bu tündö
ot cakalay çış körüp,
oğa'lo caksi tüş körüp,
"Etin tarta tursun!" déyt,
"Kımisin béré tursun!" déyt.
"Tüs corutkan kișe bërem!" déyt.
"Tüsümdü taap corusa,
oktodon çéçpeym mal bërem.
bokçodon çéçpeym ton bërem.
Tüsümdü buzuk corusa,
uulu kétet Urumga,
kızı kétet Kırımgä!"
Acıbay kayta Manaska cürdü
'Atekeme aytıp keldim!' déyt.
'Etin bir tartıp koypurtur,
kimisin tartıp koypurtur!'
Batur Manas turdu déyt:
'Tért éşıktı!' déydi déyt:
Manas-kan üydön çıktı,
öküm tuuğan Ak-kula
örköcü biyk, zeeri bas,
öktöm tuuğan Ak-kula,
tayki colduu, tap éttüü,
tamaşaluu Ak-kula,
cügürüp attan kalbagan,
astına tögörök tuyak salbağan
Ak-kulanı mindi déyt-
bu Kitaydin ustası
kiynı-minen cazağan,
bu Orustun ustası
ogu-minen cazağan,
bu Kalmaktın ustası
kaylap turun cazağan,
barañının oǵı batpağan,
kéltenin oǵı cétpegen
üstündögü Ak-olpok,
Ak-olpoğun kiyidi déyt-
kömürünö čid'albay
köñkü tokoy coyulğan;
suğatına čid'albay
suuk başat soolğan;
ögönö čid'albay
otus öögö caylğan;
kishkısına kalğanda,
kazı-minen kartanı
aa kélip bölgön;
caskısına kalğanda,
kök şiberge cöölögön;
çapkanınan toybosun,
kişinin kanı-minen
çirkeynin tumchuğu
-minen suğarğan
kılıçın beline kurçanıp aldı.
Cakip-bayı köstöp ürdü.

Efendim Manas bu gece
ateşte şişler görmüş,
oğluna layık rüyalar görmüş,
et hazırlatsınlar dedi,
kımız da bol olsun dedi,
rüya yoran adama hediye veririm,
rüyamı doğru yorarsa dedi,
ona seçme mal veririm dedi,
bohçadan seçme elbise veririm dedi.
Rüyamı yanlış yorarsa,
oğu gidecek Rum'a
kızı gidecek Kırımg'a!"
Acıbay döndü Manas'a
"Babamıza dedim geldim,
bir çok et hazırlayacak,
çok kırmız hazırlayacak!"
Er Manas ayağa kalkarak:
"Açın kapı!" dedi.
Manas han evinden çıktı,
sabırsız doğan Ak-kula'ya,
sırtı yüksek, boynu alçak,
bu büyük yürük Ak-kula'ya,
kısa yeleli narin yapılı
bu nam salmış Ak-kula'ya
hiç bir attan geri kalmayan
altına yuvarlak nal koydurmayan
iştir bu Ak-kula'ya Manas bindi.
Çinli ustaların vaktiyle
zahmetler ile yaptığı,
Rus ustaların ise
düşüne düşüne yaptığı,
Kalmuk ustalarının da
TÜRKÜ söyleyerek yaptığı,
içine süngü batmayan,
tüfek saçması geçmeyen,
üstündeki ak zırhı
iştir bu ak zırhı giyindi.
Kömür yetişmediğinden
sık orman kullandıkları,
katmaǵa su yetmediğinden
soğuk pınar kuruttukları,
törpüler dayanmadığından
otuz törpüyü düzledikleri,
kış vaktine kalınca
yağ ve bumbar ile
gelip sarmaladıkları,
yaz vaktine kalınca
kök çimene yaydıkları,
güçlü dursun diye
insanın kanını
sivri sinek hortumu
ile kattıkları
kılıçını beline bağlayıp,
Cakip-bay'a fırladı!

- Аны көргөн эл-журту
'Атасы Жакып-байды өлтүрөт,
1255 жа болсо энеси Чакан
байбиче өлтүрөт?'
- Эли-минен журттары
бары Манастын көтүнөн чубурду,
барып Жакып-байдын үйүнө кирди.
'Туш-туш жерине бат'аяк кой!' деди
- 1260 Бат'аякты ишти, бата кылды:
'Бата токтосун олтуруңар!'
Энди Манас айтты:
'Элим-минен журтум бар,
экчеп алган эрендер,
- 1265 Капыр-минен Бусурман
калчап алган кырандар-
бериштелүү өзүмө
белге берди бир аян,
азыбелиң өзүмө
- 1270 аян бердин өзүмө!
Түндө жатып түш көрдүм,
оғо'ло жакш'ай түш көрдүм!
түшүмдү таап жорусан,
октодон чечпей мал берем!
- 1275 Бу Кытайдын устасы
кыйны-минен жазаган,
бу Орустун устасы
ою-минен жазаган,
бараңдын огу батпаган,
- 1280 келтгенин огу жетпеген
үстүмдөгү Ак-олпок,
мыны чечип берем мен!
Түшүмдү бузук жорусаң,
уулун кетет Урумга,
- 1285 кысың кетет Кырымга,
башыңды койдой кесемин,
каныңды суудай төгөмүн!
Ичкен эти-минен жеген эти,
ичкен кымысын кузуп жиберди,
- 1290 коркуп калди бу журту.
Жулу жорткондо боло-тыган
баштанды,
жаши узак боло-тыган баштанды:
батыр тууган Эр Манас
- 1295 кармап алды сабынан,
сууруп алды кабынан
атасын чаба-тыган баштанды.
Бузулганды түзөгөн,
жыртылганды жамаган,
- 1300 жатык тилдүү Ажыбай,
Ажыбай тура калды.
Төрөсүнө карап айтты дейт:
'Ала-тооды ашыргын, төрөм,
агын-суу Иле кечиргин, төрөм,
- Anı körgön él-curtu
'Atası Cakıp-baydı öltüröt,
ca bolso énesi Çakan
baybiče öltüröt?'
- Éli-minen curtarı
barı Manastın kötünön çuburdu,
barıp Cakıp-baydın üyünö kirdi.
'Tuş-tuş cérine bat'ayak koy!' dédi. "Her yana kadeh koy!" dedi.
- Bat'ayaktı iştı, bata kıldı:
'Bata toktosun olturuñar!'
- Éndi Manas aytı:
'Élim-minen curtum bar,
ékçep algan érender,
Kapır-minen Busurman
kalçap algan kirandar-
bériştelüү özümö
bélge bérdi bir ayan,
azibélin özümö
ayan bérdiñ özümö!
- Tündö catıp tüs kördüm,
oǵo'lo cakş'ay tüs kördüm!
tüşümdü taap corusañ,
oktodon çéçpey mal bérem!
- Bu Kitaydin ustası
kıynı-minen cazağan,
bu Orustun ustası
oyu-minen cazağan,
barañdın oğu batpağan,
kéltenin oğu cétpegen
üstümdögü Ak-olpok,
mını céçip bérem mén!
- Tüşümdü buzuk corusañ,
uuluñ kétet Urumğa,
kısıñ kétet Kırımğa,
başınıdı koydoy késimin,
kanıñdı suuday tögömün!
- Içken éti-minen cégen éti,
içken kımısın kuzup ciberdi,
korkup kaldi bu curtu.
Culu cortkondo bolo-tığan
baştındı,
- çaşı uzak bolo-tığan baştındı:
batır tuuğan Ér Manas
kara bolot kılıçın
karmap aldı sabınan,
suurup aldı kabınan
atasın çaba-tığan başındı.
- Buzulgанды түзөгөн,
cirtulgанды камаган,
catık tildüü Acıbay,
Acıbay tura kaldi.
- Törösünö karap aytı déyt:
'Ala-toodı aşırğıñ, töröm,
ağın-suу İlé kéisirgin, töröm,
- Onu gören yurt halkı
babasını mı öldürecek,
yoksa anası Çakan baybiçeyi
mi öldürecek dediler.
- Derken, yurdun bütün halkı
Manas'ın peşine takıldı,
gidip Cakıp-bay'in evine girdi.
- Kadehi içti, dua etti,
"Oturun, dua artık bitsin!" dedi.
- Sonra Manas başladı söze:
"Yurdum ile kavmim var,
seçilmiş erlerim var,
kafirle müslümandan
seçilip alınmış erlerim var,
ferişteli özüme
bir işaret ayan oldu,
aziz efendinin şahsına
bir işaret verdi bana!
- Gece yatıp bir rüya gördüm,
güzel bir rüya gördüm.
- Rüyamı doğru yorarsan
sana seçme mal veririm!
- Cinli ustalarının
zahmet ile yaptığı,
Rus ustalarının da
düşüne düşüne yaptığı,
çifte kurşunu geçmeyen,
tüfek kurşunu da değiymeyen,
arkamdaki zırhımı,
çkarır sana veririm ben!
- Rüyamı yanlış yorarsan
oğlunu Rum'a kovarım,
kızını Kırım'a yollarım,
koyun gibi başını keserim,
kanını akıtırıım su gibi!"
- Yediği etle içtiği
kimizi tükürdü çikardı,
halk korkudan dondu kaldı.
- Ömrü uzun
yolları aşan
yaşı uzayan ihtiyardan işe giriştı.
- Bahadır doğan Er Manas
kara çelik kılıçını
kabzasından yakaladı,
hemen kinindan sıyırıldı,
babasına saldırdı!
- Bozukları hep düzeltlen,
hep yırtıkları yamayan,
tatlı dilli Acıbay
kalktı yerinden Acıbay,
efendisine bakıp dedi ki:
- "Ala-dağ'ı aş, de, efendim,
hızlı akan İl'i geç, de, efendim,

- 1305** тәңис Иле өткөргүн,
төрөм,
терең Иле чөгүргүн, төрөм!
Түшүндү айтчы угалы, төрө,
ойлоп туруп табалы, төрөм!
Өлсө-дө Ажыбай өлөт, төрөм,
- 1310** жоруса-да Ажыбай
жоруыт, төрөм!
Корккон журттун жүрөгү
бир басылып токтоду.
Манас туруп мыны айтат:
'Ак-куланы миниппин,
- 1315** түндө жатып түшүмдө
Ак-тайганды жетелеп,
Ак-шумкарды бөпөлөп,
мен сапарга чыгыппын,
колумдагы Ак-шумкар,
- 1320** 'Ак-шумкарым учурсам,
канаты билбесин күштүн барысы
астыма келип кырылып-
немени болочу?
Артымдагы Ак-тайган,
- 1325** Ак-таянды ағыссам,
төрт аяктуу кайберен
астыма келип кырылат-
немени болочу?'
Ажыбай чоро айтты:
- 1330** 'Ала-тооды ашырчы, төрөм,
агын-суу Илең
кечирчи, төрөм,
тәңгис Илең
өткөрчү, төрөм,
"экимет" деп кеп айтам,
жандырмактуу кеп айтам,
- 1335** жаныктатып дагы айтам:
Ак-тайганиң жетелеп,
Ак-шумкариң бөпөлөп,
бу сапарга сен чыксаң,
колундагы Ак-шумкар,
- 1340** Ак-шумкарың учурсаң,
канат билбесин күштүн барысы
астыңа келип кырылса
атасы-минен атаң тен,
батасы-минен батаң тен,
- 1345** азыс кандың баласы
конууца конот турбайбы?
Артынданы Ак-тайган,
Ак-таянды ағыссасаң,
төрт аяктуу кайберен
- 1350** астыңа келип кырылса
атасы-минен атаң тен,
батасы-минен батаң тен,
азыс кандың баласы
артынан эрчиң турбайбы?

téñis İlé ötkörgün,
töröm,
téreñ İlé çögürgün, töröm!
Tüşündü aytçı ugalı, törö,
oylop turup tabalı, töröm!
Ölsö-dö Acıbay ölüöt, töröm,
corusa-da Acıbay
coruyt, töröm!"
Korkkon curttun cürögү
bir basılıp toktu.
Manas turup minı aytat:
'Ak-kulani minippin,
tündö catip tüşümđö
Ak-taygandi cételep,
Ak-sumkardı böpölöp,
mén saparǵa čigippin,
kolumdağı Ak-şumkar,
'Ak-şumkarım uçursam,
kanatı bilbesin kuştun barısı
astıma kélép kırılıp-
némeni boloču?
Artımdaǵı Ak-taygan,
Ak-tayandı ağıssam,
tört ayaktuu kaybérén
astıma kélép kırılat-
némeni boloču?"
Acıbay čoro aytta:
'Ala-toodi aşırçı, töröm,
ağın-suu İléñ
keçirchi, töröm,
téñgis İléñ
ötkörçü, töröm,
"ékimet" dép kép aytam,
candırmaktuu kép aytam,
canıktatıp daǵı aytam:
Ak-tayganiń cételep,
Ak-şumkarıń böpölöp,
bu saparǵa sén çıksań,
koluńdağı Ak-şumkar,
Ak-şumkarıń uçursań,
kanat bilbesin kuştun barısı
astıńa kélép kırılsa
atasi-minen atań téñ,
batası-minen batań téñ,
azıs kandin balası
konuuña konot turbayı?
Artıñdaǵı Ak-taygan,
Ak-tayandı ağıssań,
tört ayaktuu kaybérén
astıńa kélép kırılsa
atasi-minen atań téñ,
batası-minen batań téñ,
azıs kandin balası
artıñnan érchip turbayı?

deniz gibi İli suyunu
geç, de, efendim,
İli gönüne dal, de, efendim!
Anlat düşünü dinleyelim,
düşünüp bulalım, efendim!
Ölecekse Acıbay ölü, efendim,
düşünü yorsa Acıbay
yorar, efendim!"
Ürken halkın yüreğine
şimdi biraz su serpildi,
derken Manas kalkıp dedi ki:
"Ak-kula'ya binmiştim ben
uykuda rüya görürken ben,
Ak-taygan'ı ipinden tutmuştum,
Ak-şumkarı çağırıyorum ben,
bir sefere çıkmıştim!
Ak-şumkar elimdeydi,
ben Ak-şumkar'ımı uçurunca
bir çok kanatlı hayvan
ayağıma kapandı öldü.
Bu ne demek olsa gerek?
Ak-taygan arkanda idi,
Ak-taygan'ı salıverince
dört ayaklı canavarlar
ayağıma kapandı öldü.
Bu ne demek olsa gerek?"
Acıbay yiğit dedi ki:
"Bırak Aladağ'ı aşayım, efendim,
hızlı akan İli suyunu
geçeyim, efendim,
deniz gibi İli suyunu
aşayım, efendim,
hikmet deyip söz söyleyeyim,
yanıltmacalar sorayı,
ip uçları vereyim:
"Ak-taygan'ını ipinden tutup,
Ak-şumkar'ını çağırıp
bu sefere çıkışın
elindeki Ak-şumkar,
Ak-şumkarı uçurman,
bir çok kanatlı hayvanın
ayağına kapanıp ölüşü,
atasi ile atan denk,
duası ile duan denk,
aziz hanın oğlu,
gelip sende kalacak!
Peşindeki Ak-taygan'ı,
salıverdiğin zaman sen
dört ayaklı canavarların
ayağına kapanıp ölüşü
baban ile babası denk,
duan ile duası denk,
aziz hanın oğlu,
gelip sende kalacak!

- 1355** Түшүндү таап жорусам,
Ажекенди кашыңа ал!
Түшүндү бузук жорусам,
Ажекендин башын ал!
Жатык тилдүү Ажекен!
- 1360** таптымб' экен түшүндү?
Эми Манас мыны айтат:
'Конгуроолу-байдың Кош-абыш,
бириң тұра калыңар,
Ак-олпок женин тартыңар,
- 1365** Ажекениң үстүнө
алып барып жабыңар!
Ажекем келсін астыма!"
Ажеке ошу жерден турду дейт,
тогус кулдук урду дейт,
- 1370** Манас-кандын алдына
бир олтура калды дейт.
Энди Манас айтты дейт:
'Бузулғанды түзөгөн,
жыртылғанды жамаган
- 1375** жатык тилдүү Ажыбай
бериштелүү өзүмө
белге бергін аяны,
азыбелиң өзүмө
аян бергін аяны!
- 1380** Төрт арыштуу Ойроттун
азыс кандын баласы,
кыл-жагалуу ойроттун
кыйбатынын баласы,
алтын айдар, чок белбөө
- 1385** азыс кандын баласы,
Кара-кандын бotosу
кабылан тууган Алмамбет
бети берип болуптур,
арбагы бери жүрүптур!
- 1390** Элдей келе жатыры,
жоодай келе жатыры
а жоо-сынын билбедим.
Көлдөп жаткан көп жылқы,
көп жылқынын ичинде
- 1395** атасының батасы
ак ниyetке жараткан,
укум-минен тукуму
Камбар-боздун үрүнөн
экини коштоп келинөр!
- 1400** Бу атекем Жакып-бай
он эки кулаш ак желең
бир байлатып алыңар!
Ай туяғың дегиле,
көтөрүп койо бергиле!
- 1405** Бириң коштой жүргүле!
Алтымыш кулун өлтүрүп
азрап алған Тай-буурул,
жетимиш кулун өлтүрүп
- Tüsündü taap corusam,
Acekendi kaşına al!
Tüsündü buzuk corusam,
Acekendin başın al!
Catık tildüü Acekeň
taptımb' éken tüsündü?"
Émi Manas minı aytat:
'Koñguroolu-baydıñ Koş-abış,
birin tura kalıñar,
Ak-olpok céñin tartıñar,
Acekeniñ üstünö
alıp barıp cabıñar!
Acekem kélsin astıma!"
Acke oшу cérden turdu déyt,
togus kulduk urdu déyt,
Manas-kandın aldına
bir oltura kaldi déyt.
Éndi Manas aytta déyt:
'Buzulǵandı tüzögön,
cirtulǵandı camağan
catık tildüü Acıbay
bériştelüü özümö
bélge bérigin ayanı,
azibeliñ özümö
ayan bérigin ayanı!
Tört aristuu Oyrottun
azıs kandın balası,
kıl-caǵaluu oyrottun
kıybatının balası,
altın aydar, çok bélböö
azıs kandın balası,
Kara-kandın botosu
kabılan tuuğan Almambét
beti bérüp boluptur,
arpaǵı béri cürüptür!
Eldey kéle catırı,
cooday kéle catırı
a coo-sının bilbedim.
Köldöp catkan köp cılıkı,
köp cılıkının içinde
atasınıñ batası
ak niyetke caratkan,
ukum-minen tukumu
Kambar-bozdun ürünön
ékini koştop kéliñer!
Bu atekem Cakip-bay
on éki kulaş ak célek
bir baylatıp alıñar!
Ay tuyağıñ dégilе,
kötörüp koyo bérçile!
Biriñ koştøy cürgülö!
Altımyış kulun öltürüp
azrap algan Tay-buurul,
cétimiș kulun öltürüp
- Rüyani doğru yordumsa
Acıbay'ı yanına al!
Rüyani yanlış yordumsa
Acıbay'ın başını al!
Acıbay tatlı dili ile
rüyani iyi bildi mi?"
O zaman Manas şunu dedi:
"Konguroolu-bay'in oğlu Koş-abış
ayağa kalkın da
şu zırhımı alıp
Acıbay'ın sırtına
götürüp giydirin!
Acıbay yanına gelsin!" dedi.
Acıbay yerinden kalktı,
dokuz defa eğildi.
Han Manas'ın yanına
gidip Acıbay oturdu.
Fakat Manas dedi ki:
"Bozulanı düzelten
yırtıkları yamayan
tatlı dilli Acıbay
melekli özüme
bir işaret ayan et,
aziz efendinin şahsına
ayan et ayanı!"
Dört bölgenin sahibi Oyrot'un,
aziz hanın oğlu,
kıl yakalı Oyrotların
pek kıymetli oğlu
altın örgülü, saçaklı kuşaklı
aziz hanın oğlu
Kara Han'ın yavrusu
kaplan doğan Almambet
yüzünü bize çevirdi,
ervahı buraya geliyor,
kalabalık geliyor,
düşman gibi geliyor,
hiddetli midir bilmiyorum.
Gölde pek çok at duruyor,
bu at sürüsü içinde
babasının duası
iyi niyetle yaratıldı
tayı ile tohumu
Kambar-boz'un aygır sürüsünden,
ikisini alıp gelin.
Babam Cakip-bay'ın
on iki kulaç ipi ile
bağlatıp getirin.
Ay biçimi nali varsa,
götürüp birini salıverin.
Öbürünü alıp getirin.
Altımyış kulayı harcayıp
yem verdigimiz Tay-buurul,
yetmiş kulayı harcayıp

MANAS DESTANI

- жемдеп алган Тай-буруул,
1410 Тай-буурул ала жүргүле!
 Кабыргасы кажыр-бужыр,
 кара тоо караган,
 ордо тиксе, билинис!
 Ичегиси ийри-буйру
 кашқа суу
 илгелеш консо түгөнгүс,
1415 мениң Чоң-карам ала жүргүлө!
 Койон жак, эгө тиш,
 Кек-ала жүргүлө!
 Жүргүрөнү чапкандай,
 жүнү тайкы макмалдай
1420 мениң Койон-боz ала жүргүлө!
 Калкамандын Кара-кер
 калктан коштой жүргүлө!
 Токомондун Торусун
 топтон коштой жүргүлө!
1425 "Колу колоо болот!" деп
 ноктолой жан үрөткөн,
 "баштары чайпoo болот!" деп
 башынан манаттан нокто кattырган,
 "соорысы жайпoo болот!" деп
1430 үстүнө жолборстон кежим
 жаптырган-
 Сар'алаң ала жүргүлө!
 Жакшылыктуу кеп болсо,
 ал жоо-сынын кылмарбыс;
 жамандыктуу кеп болсо,
1435 ал жоо-сынын кыларбыс!"
 Тарс-этме-минен бир атып,
 тарсылдашып кол жүрдү,
 күрс-этме-минен бир атып,
 күрсүлдөшүп кол жүрдү.
1440 Суу аягы Коркуттан
 Маргаланды басты дейт,
 Намагенге келди дейт,
 ошу жерге конду дейт.
 Таң агарыпatkanda,
1445 күн кызарып чыкканда,
 ошу жерден көштү дейт,
 Чаткал өрдөп чыкты дейт,
 Чанаач ашып түштү дейт,
 Кара-буура белине
1450 аа чыгып келди дейт.
 ашы ашып түштү дейт.
 Кара-буура оосына
 келип конуп калды дейт.
 Эртең-минен көштү дейт,
1455 Талас бойлоп чыкты дейт,
 Желгектиң сары далага
 келип конуп калды дейт.
 Таң агарыпatkanda,
 күн кызарып чыкканда,

cémdep alğan Tay-buruul,
 Tay-buurul ala cürgüle!
 Kabırğası kacır-bucır,
 kara too karagan,
 ordo tikse, biliñis!
 İçegisi iyri-buyru
 kaşka suu
 ilgeleş konso tügöngüs,
 ménïñ Çoñ-karam ala cürgülü!
 Koyon cak, égö tiş,
 Kök-alà cürgülü!
 Cügürönü çapkanday,
 cünü tayki makmalday
 ménïñ Koyon-boz ala cürgülü!
 Kalkamandin Kara-kér
 kalktan koştoy cürgülü!
 Tokomondun Torusun
 topton koştoy cürgülü!
 "Kolu koloo bolot!" dép
 noktoloy can ürötkön,
 "baştarı çaypoo bolot!" dép
 başınan manattan nokto kattırgan,
 "soorısı caypoo bolot!" dép
 üstünö colborston kécim
 captırğan-
 Sar'alañ ala cürgülü!
 Cakşılıktuu kép bolso,
 al coo-sının kilmarbıs;
 camandiktuu kép bolso,
 al coo-sının kilarbis!"
 Tars-étme-minen bir atıp,
 tarсылdaşip kol cürdü,
 kürs-étme-minen bir atıp,
 kürsüldöşüp kol cürdü.
 Suu ayağı Korkuttan
 Margalandı bastı déyt,
 Namagénge kéldi déyt,
 oшу cérgé kondu déyt.
 Tañ ağarıpatkanda,
 kün kizarıpçikkanda,
 oшу cérdén köştü déyt,
 Çatkal ördöp çıktı déyt,
 Çanaç aşip tüstü déyt,
 Kara-buura beline
 aaçıgip kéldi déyt.
 aşı aşip tüstü déyt.
 Kara-buura oosına
 kélip konup kaldi déyt.
 Érteñ-minen köştü déyt,
 Talas boylop çıktı déyt,
 Celgektiñ sarı dalaga
 kélip konup kaldi déyt.
 Tañ ağarıpatkanda,
 kün kizarıpçikkanda,

emzirdiğimiz Tay-buurul,
 bu Tay-buurul'u al götür!
 Kaburgası katır kutur,
 kara dağ gibi yükselen,
 han oraya çadır dikmiş sankı,
 içi eğri büğrü yataktan
 akan bir kaynak,
 oraya halkı konmuşsa tutun,
 benim Çon-kara'mı alıp sür!
 Tavşan yanaklı, törpü dişli
 Kök-alà'yı alıp sür!
 Koşarken topraklar saçan,
 kadife saçları olan
 benim Koyon-boz'u da alıp sür!
 Kalkaman'in Kara-ker'iñi
 halkın elinden alıp sür!
 Tokomon'un Toru'sunu
 halkın elinden alıp sür!
 Ön ayakları sakatlanır diye
 gem vurdugumuz,
 başı döner diye
 al bezden yular taktığımız,
 sırtı yara olur diye
 kaplan postundan örtü
 yaptırdığımız
 Sarı-ala'yı alıp sür!
 İyi sözler söylenenirse,
 cenge hacet kalmaz hiç,
 fena sözler söylenenirse,
 hemen savaşa başlarız.
 Fırlatılmış bir ok gibi
 gürleyip ordu yürüdü,
 fırlatılmış bir ok gibi
 vinlayıp ordu yürüdü.
 Korkut kaynağından kalktı,
 sonra Margelan'dan geçti
 Nemengan'a vardılar,
 orada konakladılar.
 Tan yeri ağarıp
 gün kizarıp doğarken
 buradan göctüler,
 Çatkal suyundan yukarı çıktılar.
 Çanaç dağından aşağı indiler,
 Kara-buura beline
 yükserek çıktılar.
 Geçince aşağı indiler.
 Kara-buura'nın ağızında
 durup konakladılar.
 Ancak sabah yola çıktılar,
 Talas boyunca gittiler,
 Celgek yaylasına
 gelince konakladılar.
 Tan yeri ağarıp
 gün kizarıp doğarken

- 1460** Манас туруп айтты дейт:
 'Жайма-кекүл Жаш-уул,
 ат токучу Боз-уул-
 саңоор отко коюнәр,
 кыркма чайдан салынәр,
1465 каймактан алыш салынәр,
 канттан алыш кошунәр,
 март-уулап чайды кайнатып
 бир өзүмө беринер!
 Илгерилеп барайн,
1470 эл арытып келейн,
 жер арытып келейн!'
 Темир таман үзөнгү
 теппей ыргым минди дейт,
 Меркенин башын кести дейт,
1475 Ашмаранын Кум-белден
 Ак-кула байлай салды дейт.
 Ашмаранын Кум-белден
 такиядай Кара-таш,
 Кара-таштын үстүндө
1480 Манас келип карады,
 төгүрөгүн марады,
 төрт айланы бара'ды-
 анда эштеме көрүнбейт:
 'Бериштелүү өзүмө
1485 белге берген аяны:
 мында эмес ал эле'.
 Манастын кабагы калың экен,
 кирпиги узун экен,
 көстүң жастыгында
 кала берген экен.
1490 Ашмараның астында,
 Ак-эрмендин өзөнде,
 Кыл-жиренин миниптири,
 кыл күбөзүн кийиптири,
 арышың узун Алмамбет
1495 сөлөкетү-сөлпөтү
 атка минип бастырган.
 'Ат олтурган келбети
 Капырга чалыш көрүнот.
 Алтын чырайнын нурбети
1500 Мусулманга чалыш көрүнөт.
 Жоолой келе бу жасса,
 мындей жүрбөс ал эле.
 Кырк чоромо барайн,
 элиме айтып көрөйн.
1505 Этегинен алдырып,
 эртөлетип кебин сурайн!
 Жакасынан алдырып,
 шаштырып кебин сурайн!
 Манас кайта басты дейт.
1510 Темир таман үзөнгү
 теппей ыргым минди дейт,
 Манас чүдөп жүрдү дейт.

Manas turup aytı déyt:
 'Cayma-kökül Çaş-uul,
 at tokuçu Boz-uul-
 sañoor otko koyuñar,
 kirkma çaydan salıñar,
 kaymaktan alıp salıñar,
 kanttan alıp koшуñar,
 mart-uulap çayıdı kaynatıp
 bir özümö bériñer!
 İlgerilep barayn,
 él arıtıp kéleyn,
 cér arıtıp kéleyn!'
 Témir taman üzöngü
 téppey ırğım mindi déyt,
 Mérkénin basın késti déyt,
 Aşmaranın Kum-bélden
 Ak-kula baylay saldı déyt.
 Aşmaranın Kum-bélden
 takiyaday Kara-taş,
 Kara-taştan üstündö
 Manas kélép karadı,
 tögürögün maradı,
 tört aylana bara'dı-
 anda ésteme körünbeyt:
 'Bériştelüü özümö
 belge bérgeñ ayanı:
 minda émes al éle'.
 Manastın kabağı kalıñ éken,
 kirpigi uzun éken,
 köstüñ castığında
 kala bérgeñ éken.
 Aşmaranıñ astında,
 Ak-érméndin özöndö,
 Kıl-cirénin miniptir,
 kıl kübözün kiyiptir,
 arışın uzun Almambét
 sölökötü-sölpötü
 atka minip bastırgan.
 'At olтурغان kélbeti
 Kapırğa çalış körünöt.
 Altın çırayının nurbeti
 Musulmanğa çalış körünöt.
 Cooloy kélé bu cassa,
 minday cürbös al éle.
 Kırk çoromo barayn,
 élime aytıp köröyn.
 Éteginen aldırıp,
 érteletip kébin surayn!
 Cakasınan aldırıp,
 şastrırip kébin surayn!
 Manas kayta bastı déyt.
 Témir taman üzöngü
 téppey ırğım mindi déyt,
 Manas čüdöp cürdü déyt.

Manas dedi ki:
 "Cayma-kökül, Çaş-uul,
 atlara eyer koyan Boz-uul
 semaveri ateşe koy,
 kirkma çaydan içine koy,
 içine taze kaymak koy,
 üstüne şekerden de koy,
 sonra bir güzel pişir çayımı,
 ve yalnız bana ver onu!
 İleriye gideyim,
 halkın içinden geçeyim,
 memleketi dolaşayım."
 Demir tabanlı üzengiye
 basmadan ata atladi.
 Merke kaynağını geçti,
 Aşmara'nın Kum-bel'ine
 Ak-kula'sını bağladı.
 Aşmara'nın Kum-bel'inde
 takke gibi Kara-taş,
 bu kayanın tepesine
 Manas çıktı bakındı,
 sakın, sakın bakınarak
 dört tarafını aradı.
 Hiç bir şey görünmüyordu.
 "Ferişeli özüme
 rüyada gelen işaret
 buradakine uymadı!"
 Manas'ın kaşları çatık idi,
 uzun kirpikleri
 gözünün alt kirpiklerinin
 üzerine yastlanmıştı.
 Aşmara'nın alt başında
 Ak-ermen irmağının yanında
 Kıl-cireñ adlı atına binmiş
 kıl zırhını giymiş
 ulu kahraman Almambet,
 ağır, tartılı adımlarla
 atının üzerinde ilerliyordu.
 "Ata biniş biçimi
 bir kafire benzıyor,
 altın yüzünün nurları,
 müslümana benzıyor.
 Düşmanca niyetle gelseydi,
 atını böyle sürmezdi.
 Kırk yiğidime varayım,
 kavmime haber vereyim.
 Eteğinden tutayım da
 çabuk konuşurayım!
 Yakasından tutayım da,
 hemen konuşurayım!"
 Manas atını geri sürdü.
 Demir tabanlı üzengiye
 basmadan atladi,
 Manas acele yurduna döndü.

MANAS DESTANI

Алмамбеттин көсүнө
караң-суран болду дейт:
1515 'Бу Көкчөдөн качкалы
караң-суран бир неме
мен көр'албай келемин,
караң-суран бир неме
караң этип жоголду,
1520 мен ошaa барайн!'
 Кунан төөнүн
тересин
кыйып алган булдурсун
чапса кулак тундурсун,
беште төөнүн
тересин
1525 бычып алган булдурсун
кош алакан салдырган
алтын саптуу сыр камчы
Кыл-жиренин толорсуктун
жогор' жак,
булчун эттин төмөн жак
1530 тартып келип жиберди,
тайдай эти бөлүндү,
тайгандай жону түзөлдү!
Ашмаранын Кум-белге
салып чыгып барды дейт.
1535 Эки жагын караса,
төгүрөгүн мараса,
бир ёкчесү карыш көк жеке
изи жатыр бир этикten.
Алмамбет аттан түшө калды дейт,
1540 баскан жерин басты дейт,
бир элиси кем келди!
Мундай басып бард'эле,
бир аттын изи жатыры.
Кыл-жиренди нары тартып
бастырды,
1545 бери тартып бастырды,
бир элиси кем
келди!
'Ким-де болсо бу киши
менден эки элиси артык эр экен!'
Жаңыдан баскан бу жerde
1550 Ак-куланың истерин
жаңы ат иси экенин билди дейт.
Алмамбет кетип бара жатыр.
Манас чоролорго келди,
чоролоруна айтты дейт:
1555 'Капыр-минен Бусурман, чором,
калчап алган кырандар, чором,
Элим-минен
журтумдан, чором,
экчеп алган эрендер, чором,
колго кабар айтыңар, чором,
1560 журтка кабар айтыңар, чором-

Almambéttin kösünö
karañ-surañ boldu déyt:
'Bu Köködön kaçkalı
karañ-surañ bir néme
mén kör' albay kélemin,
karañ-surañ bir néme
karañ étip coğoldu,
men oşaa barayn!'
 Kunan töönen
téresin
kuyıp alğan buldursun
çapsa kulak tundursun,
bête töönen
téresin
biçip alğan buldursun
koş alakan saldırgan
altın saptuu sir kamçi
Kıl-cirénin tolorsuktun
coğor' cak,
bulcuñ éttin tömön cak
tartıp keliп ciberdi,
tayday éti bölündü,
tayganday conu tüzöldü!
Aşmaranın Kum-bélge
salıp çığıp bardı déyt.
Éki cağın karasa,
tögürögün marasa,
bir ökçösü karış kök céke
izi catır bir etikten.
Almambétt attan tüşö kaldı déyt,
baskan cérin bastı déyt,
bir éliyi kém keldi!
Munday basıp bard'éle,
bir attın izi catırı.
Kıl-ciréndi narı tartıp
bastırıldı,
béri tartıp bastırıldı,
bir éliyi kém
keldi!
'Kim-de bolso hu kişi
menden éki éliyi artık ér éken!'
Cañidan baskan bu cérde
Ak-kulanıñ isterin
cañı at isi ékenin bildi déyt.
Almambétt kétip bara catır.
Manas çorolorgo kéldi,
çoroloruna aytti déyt:
'Kapır-minen Busurman, çorom,
kalçap alğan kırandar, çorom,
élim-minen
curtumdan, çorom,
ékçep alğan érender, çorom,
kolgo kabar aytıñar, çorom,
curtka kabar aytıñar, çorom-

Almambet'in gözüne
kara bir şey göründü.
"Kökçö'den kaçalı beri
şimdiye kadar gözümé hiç
kara bir şey görünmedi.
Demin tam göremediğim kara şey
iste bak tekrar yok oldu.
Ben oraya bir gideyim!"
Üç yaşındaki deve
derisinden yapılmış
camçayı elinde salladı,
kulakta uğulduyor bu,
beş yaşındaki deve
derisinden yapılmış
ince, ince kesilmiş
iki karış örülümsü
altın saplı kamçı ile
Kıl-cirene
vurdı o,
kaba etinin altına,
bileğinin üst tarafına,
tay kadar yumuşak eti yarıldı!
Aşmaranın Kum-bel'ine
fırlayarak tırmandı.
İki tarafını süzüp
etrafına bakınca
bir karış ökçe boyunca
bir çizme izi göründü.
Almambet atından atladi
çizmenin izine bastı,
kendininki bir parmak küçük geldi!
Buraya basan bir ayak,
bir de at izi vardi.
Atı Kıl-cireni geri çekip
bastırıldı,
beri çekip bastırıldı:
atının da ayağı bir
parmak kısa kaldı.
"Bu adam her kim ise
iki parmak uzun benden!"
İçine bastığı bu yerin
Ak-kula'nın izlerinin
yenı at izi olduğunu bildi.
Yoluna gitti Almambet.
Manas yiğitlerine vardi,
yiğitlerine dedi ki:
'Kafir ile müslüman, yiğitlerim,
cenkte denenmiş yiğitlerim,
yurdumdan kavminin
arasından, yiğitlerim,
seçilmiş erlersiniz siz, yiğitlerim,
orduya bildirin, yiğitlerim,
halka bildirin, yiğitlerim,

- сөлөкетү-сөлпөтү, чором,
атка олтурган келбети, чором,
Капырга чалыш көрүнөт, чором,
алтын чырайнын нур бети, чором,
1565 Бусурманя чалыш көрүнөт, чором!
Элдей келе жатабы, чором?-
А жоо-сынын билбедим, чором.
Жоолай келе
жатабы, чором?
Өзүмнөн төмөн конгон
ал элдер, чором,
1570 мынан жогору конуңар, чором!
Үйдү каскатар кылып тигиңер,
чором,
көтүнө чатыр тигиңер, чором!
Аттан жәе болуңар, чором,
каскатар болуп торуңар, чором!
1575 Кол четине алты бир киши
чығыңар, чором,
ошу жерден жөөлөтүп алып
келиңер, чором!"
Алмамбет колду көрдү дейт,
кокту-минен кирди дейт
койнот-минен чыкты дейт,
1580 уча берген торгойду
Кыл-жиреннин шайбар-жоргосу-
минен
кармап алып кайтып койо берди!
Алты бир киши салам айтты:
'Асалаудан салау мальким!', деди.
1585 'Эликеме салам!', деди Алмамбет.
'Жолоочу болсоң, жол аytam,
жокчу болсоң,
мал аytam!
Кайдан чыгып келесин?'
'Кандуу жерден келемин,
1590 канга кебим айтамын:
бектүү жерден келемин,
бекке кебим айтамын.'
Эми алты киши айтты:
'Кандуу жерден келсенис,
1595 канга сөзүң айтсаңыс:
бектүү жерден келсенис,
бекке кебин айтсаңыс-
каным Манас тигиндей,
бейчарасы бис ак-пыс!
1600 Кар'аламан сис киши:
аттуу барган анч'емес.'
Чылбырынан кармады.
Кабылан тууган Алмамбет
булкуп алды чылбырды,
1605 жулкуп алды тискинди,
жакшынын жагасынан бастырып,
жаманды тепсетип
- sölökötü-sölpötü, çorom,
atka olturğan kélibeti, çorom,
Kapırğa çalış körünöt, çorom,
altın çiraynın nur béti, çorom,
Busurmanya çalış körünöt, çorom!
Éldey kéle catabı, çorom?-
A coo-sının bilbedim, çorom.
Coolay kéle
catabı, çorom?
Özümnön tömön kongon
al élder, çorom,
minan coğoru konuñar, çorom!
Üydü kaskatar kilip tigiñer,
çorom,
kötünö çatır tigiñer, çorom!
Attan cöö boluñar, çorom,
kaskatar bolup toruñar, çorom!
Kol çétine altı bir kişi
çıgiñar, çorom,
oşa cérdən cöölötüp alıp
kéliñer, çorom!"
Almambét koldu kördü déyt,
koktu-minen kirdi déyt
koynot-minen çıktı déyt,
uça bérgeren torgoydu
Kıl-cirénnin şaybar-corğosu-
minen
karmap alıp kaytip koyo bérdi!
Altı bir kişi salam ayttı:
'Asalaudan salau malmkim!', dédi.
1585 'Elikeme salam!', dédi Almambét.
'Coloochu bolsoñ, col aytam,
cokçu bolsoñ,
mal aytam!
Kaydan çıcip kélesin?'
'Kanduu cérdən kélemin,
kanǵa kébim aytamın:
béküü cérdən kélemin,
békke kébim aytamın.'
Émi altı kişi ayttı:
'Kanduu cérdən kélseñis,
kanǵa sözüñ aytsaňis:
békü cérdən kélseñis,
békke kébiñ aytsaňis-
kanım Manas tigindey,
béýcarası bis ak-pıs!
Kar'alaman sis kişi:
attuu barğan anç'émes.'
- Çilbirinan karmadı.
Kabilan tuuğan Almambét
bulkup aldı çilbirdi,
culkup aldı tiskindi,
cakşının çağasınan bastırıp,
camandi tépsetip
- ağır temkinli adımlarla, yiğitlerim,
bir atlı yaklaşıyor, yiğitlerim,
görünüşü kafire benziyor, yiğitlerim,
fakat yüzünün şulesi, yiğitlerim!
bir müslümana benziyor, yiğitlerim!
Buraya doğru geliyor, yiğitlerim!
Düşmana benzetemedim, yiğitlerim.
Düşmenca niyetle mi
gelmekte, yiğitlerim?
Aşağıya konup yerleşmiş
bütün halk, yiğitlerim,
benden yukarı yerleşin, yiğitlerim,
evleri sıra sıra dikin,
yiğitlerim,
arkasına çadırları kurdurun, yiğitlerim!
Atlardan inin, yiğitlerim,
bir sıra durun, yiğitlerim!
Altı kişi ordunun önüne
geçsin, yiğitlerim,
onu buraya alıp
getirin, yiğitlerim!"
Almambet askerleri gördü,
dar geçide atını sürdürdü,
dik patikaya tırmadı.
Bir çayır kuşu uçarken
Kıl-ciren rahvan
koşarken
kuşu tutup yine salıverdi.
Altı kişi selam verdi.
'Selamunaleyküm!' dedi.
'Aleykümselam!' dedi Almambet.
'Yolcu isen yol göstereyim,
hayvanını kaybettiyse
yerini söyleyeyim,
nereden geliyorsun sen?"
'Han yurdundan geliyorum.
ben han ile görüşürüm.
Bey yurdundan geliyorum,
ben bey ile görüşürüm."
Altı kişi cevap verdi:
'Han yurdundan geliyorsanız
han ile görüşüsünüz.
Bey yurdundan geliyorsanız
bey ile görüşüsünüz.
Hanımız Manas orada duruyor,
biz onun ancak uşağıyız,
siz de ancak tebasınız,
yanına atla gidilmez."
Atı dizgininden tuttular,
Kaplan doğan Almambet,
tutup çekti dizğini,
çekip aldı dizğini,
iyi atları yanından bastırıldı,
kötüleri teptirdi

- кете-бара жатыр.
'Алмамбет-минен Манас өкөө
- 1610** кантып жұс көрүшер
эken?' кол деди.
Ак-чатырдың эшигинин алдына
Алмамбет жетип бард'эле.
Жатық тилдүү Ажыбай
эшикке чыга калды дейт:
- 1615** 'Асалаудан салau малийким!'
'Эликеме салам!' деди дейт.
Ажыбай туруп айта'ды:
'Жолоочы болсон. жол айтам,
жолуу болсон,
мал айтам!'
- 1620** Кайдан чыгып келесин?
Анда Алмамбет айттын:
'Мен жокчу
эмес, жолоочы
жолду сурап келемин.
Кандуу жерден келемин,
- 1625** каныңа сөзүм айтамын:
бектуу жерден келемин,
бегиңе сөзүм айтамын!'
Ажыбай анда айтты дейт:
'Кандуу жерден келсенис,
- 1630** канга сөзүң айтсаныс:
бектүү жерден келсенис,
бекке сөзүң айтсаныс-
кар'аламан бис ак-пыс,
каным Манас тигиндей:
- 1635** бейчарасы бис ак-пыс,
бегим Манас тигиндей!
Атынын башын бурду дейт,
асыл тууган Алмамбет
ошу жерде турду дейт.
- 1640** Кыл-жиреннин чылбырын
кармап туруп айтты дейт:
'Кудай кылды, аргам жок,
Күдрөт кылды, чарам жок!'
Кыл-жиреннин чылбырын
- 1645** ыргытып жиберди,
аттан түштү Алмамбет.
Жатық тилдүү Ажыбай
энчилип эшик ашты дейт.
Арышың узун Алмамбет
- 1650** эңкейип кирип келди дейт:
'Асалаудан асалау малийким!
Кан Манас, батыр, амамбы?'
'Эликим салам!' деди дейт.
Энди Манас айтты дейт:
- 1655** 'Бу жагындан жолоочы
сөлөкөттүң-сөлпөттүң
атк'олтурған келбетиң
Капырга чалыш көрүнөт,
- кéte-barä catir.
'Almambét-minen Manas ököö
kantip cüs körüßer
éken?' kol dédi.
Ak-çatırdıñ éşiginin aldına
Almambét cétip bard'ele.
Catik tildüü Acıbay
éşikke çığa kaldı déyt:
'Asalaudan salau maliykim!'
'Elikeme salam!' dédi déyt.
Acıbay turup aytu'dı:
'Colooçi bolsoñ, col aytam,
cokcu bolsoñ,
mal aytam!
Kaydan çıcip kélesin?'
Anda Almambét ayttañ:
'Mén çoku
émes, colooçi
coldu surap kélemin.
Kanduu cérdén kélemin,
kanıña sözüm aytamın:
békttuú cérdén kélemin,
bégine sözüm aytamın!'
Acıbay anda aytı déyt:
'Kanduu cérdén kélseñis,
kaňga sözüñ aytсаñis:
békttü cérdén kélseñis,
békke sözüñ aytсаñis-
kar'alaman bis ak-pıs,
kanım Manas tigindey:
béycarası bis ak-pıs,
bégim Manas tigindey!'
Atının başın burdu déyt,
asıl tuuğan Almambét
oşu cérdé turdu déyt.
Kıl-cirénnin çilbirin
karmap turup aytı déyt:
'Kuday kıldı, argam cok,
Küdröt kıldı, çaram cok!'
Kıl-cirénnin çilbirin
ırğıtip ciberdi,
attan tüstü Almambét.
Catik tildüü Acıbay
éñiliп éşik aştı déyt.
Ariştiñ uzun Almambét
éñkeyip kirip kéldi déyt:
'Asalaudan asalaу maliykim!
Kan Manas, batır, amambi?'
'Elikim salam!' dédi déyt.
Éndi Manas aytı déyt:
'Bu cağından colooçi
sölököttüñ-sölpöttüñ
atk'olturğan kélbetiñ
Kapırğa çalış körünöt,
- ileri geri koşturdu.
Almambet ile Manas, bu ikisi,
nasıl yüz yüze görüşecek
diye merak oldu herkese.
Ak çadırın kapısının önüne
Almambet varmıştı.
Tatlı dilli Acıbay
eşiğe çıkışın deki ki:
'Selamunaleyküm!'
'Aleykümselam!' dedi bu.
Acıbay dedi ki:
'Yolcu isen yol diyeyim,
kayıp bir şey arıyorsan
hayvanlarını göstereyim!
Nereden çıkmış geliyorsun?"
O zaman Almambet dedin ki:
'Ben bir şey aramıyorum,
yolcuyum,
yolu sormaya geliyorum.
Han yurdundan geliyorum,
sözümü hanına söyleyeceğim.
Bey yurdundan geliyorum,
sözümü beyine diyeceğim!"
Acıbay o zaman dedi ki:
'Han yurdundan geliyorsanız
sözünüüzü hana söyleyin.
Bey yurdundan geliyorsanız
sözünüüzümeye deyin.
Biz onun emrindeyiz,
hanımız Manas orada duruyor,
biz onun hizmetkarıız,
beyimiz Manas orada duruyor!"
Atının başını çevirdi,
asil doğan Almambet
geldi bu yerde durdu.
Kıl-cireñ'in dizginini
simsiki tutup dedi ki:
'Tanrı istedî, ne yapalım!
Kudret istedî, çarem yok!"
Kıl-cireñ'in dizginini
bırakıp attan atladi,
yere indi Almambet.
Tatlı dilli Acıbay da
eğerlip kapıyı açtı.
Arştan uzun Almambet
eğerlip çadırı girdi:
'Selamunaleyküm' dedi,
'Manas Han bahadır, nasılsın?"
Dostça selamını alıp
Manas ona söyle dedi:
'Bu tarafa ey yolcu sen
ağır, temkinli gelirken
at üstünde duran gövden bana
bir kafir gibi gelmişti,

- алтын чырай нур бетиң
1660 Бусурманга чалыш көрүнөт-
 атаңын аты ким болот,
 энеңин аты ким болот?
 Асыл тууган Алмамбет
 Манасты тартып койду дейт:
- 1665** 'Кудай кильдиң, аргам жок, Манас,
 Күдрөт кильдиң, чарам жок, Манас!
 Уктуңб'эле укмушту, Манас,
 көрдүңб'эле көрмүшту, Манас?
 Мен төө ичинде нар эдим,
- 1670** мен жеримде сенче бар эдим:
 нар ичинде лөк эдим,
 мен жеримде көп эдим!
 Алты арыштуу Ойроттун
 акымынын баласы,
- 1675** төрт арыштуу Ойроттун
 төрөсүнүн баласы,
 кыл жагалуу Ойроттун
 кыйнынын баласы,
 алты айдар, чок белбоо,
- 1680** азис кандын баласы-
 Кара-кандын баласы
 кабылан тууган батырдан
 Кан Алмамбет чыкты дейт!
 Уктуңб'эле укмушту, Манас,
- 1685** көрдүңб'эле көрмүшту, Манас?
 Мен Кан Алмамбет өзүмүн!"
 Манас туруп айтты:
 'Кара-кандын баласы
 Кан Алмамбет сен болсоң,
- 1690** келе берин колунду!"
 Бир көрүшүп калды дейт,
 энді Манас айтты дейт:
 'капыр-минен Бусурман
 калчап алган кырандар!
- 1695** Элим-минен журтумдан
 экчеп алган эрендер!
 Кара-кандын балас'ай
 Кан Алмамбет батырга
 барың туруп салам кыл!
- 1700** Саңор отко койгула!
 Каймактан алып салгыла!
 Канттан алып кошкыла!
 Март-уулап чайды кайнатып
 Алмамбетке бергиле!
- 1705** Наар алсын оосына,
 чырым алсын көсүнө!"
 Асыл тууган Алмамбет
 чырым алды көсүнө,
 наар алды оозына.
- 1710** Энді Манас мыны айтты:
 'Өркөчү бийк, зээри бас,
 ёктөм тууган Ак-кула,
- алтын чырай нур бетиң
 Busurmanğa çalış körünöt-
 atañının atı kim bolot,
 éneñnin atı kim bolot?
 Asıl tuuğan Almambét
 Manastı tartıp koydu déyt:
 'Kuday kildiñ, argam cok, Manas,
 Küdröt kildiñ, çaram cok, Manas!
 Uktuñb'ele ukmuştu, Manas,
 kördüñb'ele körmüştü, Manas?
 Mén töö içinde nar édim,
 mén cérimde sénge bar édim:
 nar içinde lök édim,
 mén cérimde köp édim!
 Altı arıştuu Oyrottun
 akımının balası,
 tört arıştuu Oyrottun
 törösünün balası,
 kıl cağaluu Oyrottun
 kiyınıñ balası,
 altı aydar, çok bélboo,
 azis kandin balası-
 Kara-kandin balası
 kabilan tuuğan batırdañ
 Kan Almambét çıktı déyt!
 Uktuñb'ele ukmuştu, Manas,
 kördüñb'ele körmüştü, Manas?
 Mén Kan Almambét özümün!"
 Manas turup aytتى:
 'Kara-kandin balası
 Kan Almambét sén bolsoñ,
 kéle bériñ koluñdu!"
 Bir körüşüp kaldı déyt,
 éndi Manas aytتى déyt:
 'kapır-minen Busurman
 kalçap alğan kirandar!
 Élim-minen curtumdan
 ekçep alğan érender!
 Kara-kandin balas'ay
 Kan Almambét batırğıa
 barıñ turup salam kıl!
 Sañor otko koygula!
 Kaymaktan alıp salgyla!
 Kanttan alıp koşkila!
 Mart-uulap çayıdı kaynatıp
 Almambetke bérge!
- Naar alsın oosına,
 cirim alsın kösünö!"
 Asıl tuuğan Almambét
 cirim aldı kösünö,
 naar aldı oozına.
 Endi Manas minı aytتى:
 'Örköçü biyk, zeeri bas,
 öktöm tuuğan Ak-kula,
- altın yüzünün şulesi
 tamamen müslümandı.
 Babanızın adı nedir?
 Ananızın adı nedir?"
 Asıl doğan Almambet
 Manas'ı sarsarak dedi ki:
 "Tanrı istedî, ne yapalıım, Manas,
 Kudret istedî, çarem yok, Manas!
 Duydun mu duyduğumu, Manas?
 Gördün mü gördüğümü, Manas?
 Ordunun en kuvvetlisi idim,
 ben yurdumda senin gibi handım.
 Develerin kocamanı idim,
 ben yurdumda büyük idim.
 Altı Oyrot kavmi içinden
 ben Hanlarının oğlu idim,
 dört Oyrot kavmi içinden
 ben beylerin oğlu idim,
 kıl yakalı Oyrotların
 kahramanının oğluyum,
 altın örgülü, saçaklı kuşaklı,
 aziz hanın oğluyum.
 Ben Kara Han'ın oğluyum
 kaplan doğan kahramandan,
 Han Almambet çıkmıştır!
 Duydun mu duyduğumu, Manas?
 Gördün mü gördüğümü, Manas?
 Almambet Han benim işte!"
 Manas kalkıp dedi ki:
 "Kara Han'ın oğlu eger,
 Han Almambet sen isen,
 ver bana öyle ise elini sen!"
 Görüşmeye başladılar.
 Şimdi Manas ona dedi ki:
 "Kafir müslüman,
 cenkte denenmiş erlerim,
 yurdumdan, kavmimin arasından
 seçilmiş er oğulları!
 Kara Han'ın oğluna,
 Han Almambet bahadıra,
 gelin selam durun!
 Semaveri ateşe koyun!
 İçine biraz kaymak koyun!
 Üstüne şeker de ekleyin!
 Güzel bir çay yapır
 Almambet'e sunun!
 Sicak, sicak ağızına koysun,
 bir parçacık uykuya dalsın!"
 O vakit asıl Almambet
 bir parçacık gevşedi,
 sıcak çayı ağızına aldı.
 Sonra Manas şöyle dedi;
 "Hörgücü yüksek, sırtı alçak,
 soylu Ak-kulamı getirin,

MANAS DESTANI

Ак-куланы баш кылып
аның аркы жагына
1715 Сар'аланы кылыңар!
Аның аркы жагына
Тай-буурулду кылыңар!
Ак-куланы баш кылып
тогусту тартып өткөрсүн!
1720 Бара-тыган элиңе,
бата-тыган тоона
айта келсин Алмамбет,
мине келсин бууданды!
Мениң Ак-олпогум алгыла,
1725 Алмамбеттиң үстүнө
алып жаба койгула!
кийе келсин Олпокту,
карагай найза, как зүңгү
кармай келсин колуна!
1730 Алаштан түшкөн болочу
көс чегели бос кисе
чалына келсин белине!
Кара бою киши телпик
башына алып койгула!
1735 Кийе келсин Алмамбет!
Бара-тыган элине,
бата-тыган тоона
айта келсин Алмамбет!
Өкчөсү карыш көк жеке
1740 кийе келсин бутуна!
Айтканыңдай кылды дейт.
Айтканыңдай кылганды,
Асыл тууган Алмамбет
бергенин алмай айтты дейт:
1745 'Сар'аланды минеңи,
Ак-кулан турсун өзүндө-
болсо болсун!' деди дейт.
Манас батыр айтты дейт:
'Серек, Сыргак, эки уул, чором,
1750 айланайн Кудайга, чором,
арпа-минен пуудайга, чором,
"Беремин!" дегин колуга, чором,
белен кылып жолуна, чором,
Кара-кандын баласы
1755 кабылан тууган Алмамбет
башын тогус кылыңар!
Ат чабыш бир түшүрүп салыңар!
Ак-сакалың, ат чыгар!
Кичүү чоро, тон чыгар!
1760 Кара-кандын баласы
Кан Алмамбет бу болсо,
бир куттуктап түшүргүн, чором!
Айтканыңдай кылды дейт:
'Көк текени тоо текедей
коргуткан, чором,

Ak-kulani baş kılıp
anıñ arkı çağına
Sar'alanı kiliñar!
Anıñ arki çağına
Tay-buuruldu kiliñar!
Ak-kulani baş kılıp
togustu tartıp ötkörsün!
Bara-tığan éline,
bata-tığan toona
ayta kélsin Almambét,
mine kélsin buudandı!
Méniñ Ak-olpoğum alğıla,
Almambétiñ üstünö
alıp caba koygula!
kiye kélsin Olpoktu,
karagay nayza, kak züñgü
karmay kélsin koluna!
Alaştan tükök boloğu
köş çégeli bos kise
çalına kélsin beline!
Kara boyu kiş télpek
başına alıp koygula!
Kiye kélsin Almambét!
Bara-tığan éline,
bata-tığan toona
ayta kélsin Almambét!
Ökçösü kariş kök céke
kiye kélsin butuna!
Aytkanıñday kıldı déyt.
Aytkanıñday kilganda,
Asıl tuugan Almambét
bérgeñin almay aytti déyt:
'Sar'alañdi mineyn,
Ak-kulañ tursun özündö-
bolso bolsun!' dédi déyt.
Manas batır aytti déyt:
'Sérék, Sırgak, éki uul, çorom,
aylanayn Kudayga, çorom,
arpa-minen puudayga, çorom,
"Béremin!" dégen koluga, çorom,
belen kılıp coluna, çorom,
Kara-kandın balası
kabilan tuugan Almambét
başın toğus kiliñar!
At çabış bir tüsürüp salıñar!
Ak-sakalıñ, at çigar!
Kiçüü çoro, ton çigar!
Kara-kandın balası
Kan Almambét bu bolso,
bir kuttuktap tüshürgün, çorom!
Aytkanıñday kıldı déyt:
'Kök tékeni too tékedey
korğutkan, çorom,

Ak-kula başı çexsin,
ondan sonra arkasından
bana Sarı-ala'yı getirin!
Ondan sonra dizgininden
tutup getirin Tay-buurul'u,
başa Ak-kula olmak üzere
dokuz iyi at getirin!
Her gittiği memlekete,
her gittiği dağlık yere,
Almambet'i haber versin,
Almambet ata binsin!
Zırhımı da getirin
Almambet'in arkasına
giydirin bu zırhımı,
Almambet bu zırhımı giysin,
tahta kabzalı bu mızrağımı
isterse eline alsın!
Çok uzaktan getirdiğim
perçinli, boz renk kesemi,
alsın beline taksın!
Siyah samur kalpağımu
getir başına koyalım,
giysin Almambet kalpağı!
Her gittiği memlekete,
her bir geçtiği dağa,
Almambet söylesin bunu!
Uzun ökçeli çizmelerimi
ayaklarına giysin!"
Söylenileni yaptılar,
hanın sözünü tuttular.
Asıl doğan Almambet
hediyesi almadı dedi ki:
"Sarı-ala'na binerim ben
Ak-kula atın sende kalsın,
bu bana elverir!" dedi.
Er Manas dedi ki:
"Serek, Sırgak, ey iki yiğidim,
Tanrı şahit olsun, yiğitlerim,
arpa ile bugdayı, yiğitlerim,
veririm deyip eline, yiğitlerim,
yolluk vereceğim yiğitlerim,
Kara Han'ın oğluna,
kaplan doğan Almambet'e
dokuz atı getirin!
Bir at yarışı yapın!
Ak sakallıya at çıkacak!
En küçük yiğide elbise çıkacak!
Kara Han'ın oğlu
Han Almambet geldiyse
kutlayalım koşu ile, yiğitlerim!
Söyleneni hep yaptılar:
"Kök-teke'yi, dağ tekesiyim
gibi korkutan, yiğitlerim,

1765 атекене Жакып-байга

айтыңар, чором!

Аладан байтал сойсун де, чором!
 ашыргы журтун жийсын де, чором!
 Кемекениң башына, чором,
 кырк кермени каксын де,
 чором!

1770 Кырк атка бейга

тиксин де, чором!

Ошу жерден ат чабам, чором,
 үйгө жеткенче ат чабам, чором!
 Алмамбеттей батырга, чором,
 жаңыдан сийм кылсын де, чором,

1775 астынан утурлап чыгып

келсин де, чором!

Эки чоро жүрдү дейт,
 Жакып-байга жетти дейт.
 'Асалаудан асалau малийким, ата!'
 'Ээликиме салау малийким, ботом!'

1780 'Эртен-минен келиппис, ата,

атка минип желиппис, ата.

Кан ордунда эзенби, ата,
 калк дагыда шүгүрбү, ата?

'Кан ордунда эзен дир, ботом,

1785 калк дагыда шүгүр дүр, ботом!

'А сүйүнчү-сүйүнчүн, ата!

Кара-кандын баласы, ата,

Кабылан тууган Алмамбет, ата,
 каяп бир келди кошума, ата!

1790 Кара колдуу, көк биттүү, ата,

Кан Алмамбет келген, ата!

Төрөм Манас жиберди, ата,

'Аладан байтал сойсун!' дейт, ата,

'Ашыргы журтту жийсын!' дейт ата,

1795 'кемегениң башына, ата,

кырк кермени керсин!' дейт, ата,

"кырк атка бейге тиксин!" дейт, ата,

"ошу жерден ат чабам!" дейт, атам!

Жакып-бай мыны айтат:

1800 'Атан бир тууган жер кайда, ботом,

энең бир тууган

жер кайда, ботом?

Киндик бир кескен

жеркайда, ботом,

киринди бир жууган

жер кайда, ботом?

Анда эки уул айтат:

1805 'Киндик кескен жерлерди, атам,

кирди жууган жерлерди, атам,

мен билбаймин' дейди дейт.

'Киндик кескен жерлерин, ботом,

киринди жууган жерлерин, ботом,

1810 Кебес бир тоодың бери жагы, ботом,

атекене Сакып-байга

aytiñar, çorom!

Aladan baytal soysun dé, çorom!

aşırğı(?) curtun ciysin dé, çorom!

Kémekeniñ başına, çorom,

kirk kérmeni kaksın dé,

çorom!

Kirk atka býuga

tiksin dé, çorom!

Oşu cérden at çabam, çorom,

üygö cétkençe at çabam, çorom!

Almambéttey batırğa, çorom,

cañidan siym kilsin dé, çorom,

astınan uturlap çiğip

kélsin dé, çorom!

Éki çoro cürdü déyt,

Cakıp-bayga cétti déyt.

'Asalaudan asalau maliykim, ata!'

'Eelikime salau maliykim, botom!"

'Érten-minen kélippis, ata,

atka minip céllippis, ata.

Kan ordunda ézenbi, ata,

kalk daǵıda şügürbü, ata?

'Kan ordunda ézen dir, botom,

kalk daǵıda şügür dür, botom!'

'A süyünçü-süyünçün, ata!

Kara-kandın balası, ata,

Kabilan tuuǵan Almambét, ata,

kaçıp bir kéldi koşuma, ata!

Kara kolduu, kök bittüü, ata,

Kan Almambét kélgen, ata!

Töröm Manas ciberdi, ata,

'Aladan baytal soysun!' déyt, ata,

'Aşırğı curttu ciysin!' déyt, ata,

'kémegeniñ başına, ata,

kirk kérmeni kérsin!' déyt, ata,

'kirk atka býye tiksin!' déyt, ata, kirk atka ödül versin dedi, ata,

'oşu cérden at çabam!' déyt, atam!' oradan buraya atla koşacak, ata!'

Cakıp-bay mını aytat:

'Atan bir tuuǵan cér kayda, botom, "Babanın doğduğu yer neresi yavrum,

éneñ bir tuuǵan ananın doğduğu yer neresi, yavrum?'

cér kayda, botom?

Kindik bir késken

cérkayda, botom,

kiriñdi bir cuuǵan

cér kayda, botom?

Anda éki uul aytat:

'Kindik késken cérlerde, atam,

kirdi cuuǵan cérlerde, atam,

mén bilbaymin' déydi déyt.

'Kindik késken cérleriñ, botom,

kiriñdi cuuǵan cérleriñ, botom,

Kébes bir toodıñ béri cağı, botom, Kébes dağının béri yanı, yavrum.'

babam Cakıp-bay'a

söleyin, yiğitlerim ,

bir alaca kısırak kestirsin, yiğitlerim

bütün halkı toplasın, yiğitlerim!

Kemeke'nin başına, yiğitlerim,

kırk tane kazık çaktırsın, deyin,

yiğitlerim ,

kırk ata ödül

versin, deyin, yiğitlerim ,

buradan ata binerek ben, yiğitlerim ,

eve kadar koşaǵım, yiğitlerim ,

bahadır Almambet'e, yiğitlerim ,

hediyeler hazırlasın, yiğitlerim ,

ikramlarla karşılaşın, böyle

söleyin, yiğitlerim !"

İki yiğit ata binip,

Cakıp-bay'in evine gitti.

'Selamunaleyküm, baba!"

'Aleykümselam, evlat!"

'Erkenden yola çıktıktı biz, ata,

atları sıkı sürdürük, ata.

Han tahtında rahat mı, ata.

halk şükür içinde mi, ata?"

'Han tahtında rahat, oğullarım,

halk da şükür içinde, oğullarım!"

'Ben haberci geldim, ata!

Kara Han'ın oğlu, ata,

kaplan doğuşlu Almambet, ata,

yurdumuza kaçıp geldi, ata!

Kara elli, mavi bitli, ata,

Han Almambet geldi, ata!

Beni Er Manas gönderdi, ata,

bir alaca kısırak kessin dedi, ata,

halkı da toplasın dedi, ata.

Kemege'nin başına, ata,

kırk kazık çaktırsın dedi, ata.

kirk atka býye tiksin!' déyt, ata,

kirk atka ödül versin dedi, ata,

Kemeg'e'nin başına, ata,

kırk kazık çaktırsın dedi, ata.

Cakıp-bay da dedi ki:

'Babanın doğduğu yer neresi yavrum,

anamın doğduğu yer neresi, yavrum?'

Göbeğinin kesildiği

yer neresi, yavrum?

İlk yıkandığın

yer neresi, oğlum?

İki oğlan dediler ki:

'Göbeğimizin kesildiği yeri, ata,

kirimizin yıkandığı yeri, ata,

biz bilmiyoruz."

'Göbeğinin kesildiği yer, yavrum,

kirinin de yıkandığı yer, yavrum,

Kebes dağının béri yanı, yavrum.'

- кенирсип жаткан кең Эртиштин
баш эле, ботом.
Алмамбеттиң ыскарына
чыдабай, ботом,
көчүп бир жүрүп
түгөндүң, ботом-
алтымыш ала-баш
айгыр үүрү, ботом,
1815 алтымыш тай болд'эле, ботом!
Аны көстөп сен алғын, ботом!
Тор'ала айгыр үүрү,
ботом,
алтымыш тай болд'эле, ботом!
аны көстөп сен алғын, ботом!"
- 1820** Жакып-бай энди көштү дейт,
жер түсүнө конду дейт.
алтымыш желе, мың кулун
чыбыратап байлап салды дейт:
жетимиш желе, мың кулун
- 1825** жергилете байлап салды дейт!
Дөбөдөй этти кылды дейт,
көлдөй чыкты кылды дейт,
Кемегениң башында
кырк кермени какты дейт,
- 1830** кырк атка бейге тикти дейт.
Манас энди ат чапты,
Кыл Эртиштен бу чыккан
Алмамбеттин Кыл-жириен
Ак-куладан чыгат дейт,
- 1835** көөнүнөн өр алат дейт!
Манастын астына койо берет дейт!
Ак-кула келет арыштап,
Манас келет манастанап,
манастанап, ураан чакырды!
- 1840** Жакындашып келгенде,
бу Чаканым байбиче
астынан утурлап чыгып келит дейт.
Алмамбетти көрөт дейт,
Алмамбет аттан түштү дейт,
- 1845** Манас-та түшө калды дейт.
Чаканымнын катып
калган ак эмчек,
аа сүттөр байда болду дейт,
тиркиреп ағып турду дейт.
Андан Алмамбет батыр айтты дейт:
- 1850** Энекеңнин ак эмчек
ағып турат, Манас-кан!
Бир эмчегин сен эмгин,
бир эмчегин мен эмейн!
Белимди кындаи буурайн!
- 1855** Жакып-байдан тууайн!
Сени-минен бир
тууган адам болайн!"
Бир эмчегин Алмамбет эмди дейт,
- кéñirsip catkan kéñ Értiștin
baş éle, botom.
Almambéttïñ ıskarına
çidabay, botom,
köçüp bir cürüp
tügöndüñ, botom-
altımısh ala-baş
ayğır üürü, botom,
altımısh tay bold'ele, botom!-
Anı köstöp sén alğın, botom!
Tor'ala ayğır üürü,
botom,
altımısh tay bold'ele, botom!-
anı köstöp sén alğın, botom!"
Cakıp-bay éndi köştü déyt,
cér tüsünö kondu déyt.
altımısh céle, miñ kulun
çibırata baylap saldı déyt:
cétimiş céle, miñ kulun
cérgilete baylap saldı déyt!
Döbödöy etti kıldı déyt,
köldöy çıktı kıldı déyt,
Kémegeniñ başında
kirk kérmeni kakti déyt,
kirk atka býege tiki déyt.
Manas éndi at çaptı,
Kıl Értișten bu çıkkın
Almambéttin Kıl-cirén
Ak-kuladan çigat déyt,
köönünön ör alat déyt!
Manastın astına koyo béret déyt!
Ak-kula kélet arıştap,
Manas kélet manastap,
manastap, uraan çakırdı!
Cakındaşip kélgende,
bu Çakanım baybiçe
astınan uturlap çığıp kélet déyt.
Almambétti köröt déyt,
Almambét attan tüstü déyt,
Manas-ta tüşö kaldı déyt.
Çakanımının katıp
kalghan ak émcek,
aa süttör bayda boldu déyt,
tirkirep ağıp turdu déyt.
Andan Almambét batır ayttı déyt:
'Énekeñnin ak émcek
ağıp turat, Manas-kan!
Bir émçegin sén émgin,
bir émçegin mén émeyn!
Bélimdi kınday buulayn!
Cakıp-baydan tuuayn!
Séni-minen bir
tuuğan adam bolayn!"
Bir émçegin Almambét émdi déyt, Almambet bir memeden emdi,
- hep genişleyen geniş İrtış
nehrinin başı, yavrum,
Almambet'in dondurulan bakışlarına
dayanamayıp, yavrum,
o yerlerden göçüp
gitmişin sen, yavrum.
Altmış alaca aygır
sürüsü ile, yavrum,
altmış tay hazırla, yavrum!
Kestirip sen al, yavrum!
Doru alaca aygır sürüsü surada,
yavrum,
al他妈 is tay orada, yavrum!
Sen de oraya git al, yavrum!
Cakıp-bay oradan göctü,
düzlüğe kondu,
al他妈 is iplie bin kulayı,
toplattı bağladı.
Yetmiş iplie bin kulayı
sıra sıra bağladı.
Tepe gibi et yiğirdi,
göl gibi içki hazırlattı,
Kemege'nin başına
kirk tane kazık çaktırdı,
kirk ata ödül verdi.
Derken Manas yel gibi koştı,
yukarı İrtış'ten çıktı,
Almambet'in Kıl-ciren'i
Ak-kula'yı geçiyor, derken
adamatılı geçmişti!
Manas atı koyuverdi!
Ak-kula hızla fırladı,
Manas Manasça geliyor,
Manas nidasını haykırıyor!
Yaklaşıp gelince
annesi Çakanım baybiçe,
sevinçle karşılamaya çıktı.
Derken Almambet'i gördü.
Almambet atından indi.
Manas da attan inmişti.
Çakanımın katılıp
kalan ak memesinden
sevincinden süt gelmişti,
şıpir şıpir akıyordu.
Almambet hemen dedi ki:
"Annenin ak memesinden
süt akıyor Manas Han!
Bir memesinden sen git em,
bir memesinden ben emeyim!
Belimi sıkı bağlayayım!
Cakıp-bay'dan doğayım!
Senin kardeşin
olayım!"

бир эмчегин Манас әмди дейт!
Эми үйнө барды дейт,
1860 жыргап-кулап жатты дейт-
Манас-минен Алмамбет
өкөө бр тууган адам болду дейт!

bir émçegin Manas émdi déyt!
Émi üyünö bardı déyt,
cirgap-kulap catti déyt-
Manas-minen Almambét
ököö bir tuuğan adam boldu déyt!

Manas öbüründen emdi!
Derken evine girdiler.
İçtiler, türkü söylediler,
Manas ile Almambet
ikisi kardeş oldular.



Alone

like [yō] Manast

[all]

- 1 Манас Манас болгондо,
Манас атка конгондо,
алчайып атка мингенде,
алыска сапар жүргөнде,
- 5 бу дүнөөнү коркуткан,
пенденин барын коркуткан-
ичерине аш койгон
Ак-падыша дегенге
шуга Манас баш койгон.
Бастырган жолун коолабай,
- 10 көп урушуп жоолабай,
Ак-падыша элдерине
ичерине аш койду,
Ак-падыша дегенге
батыр Манас баш койду,
- 15 кешене бууган бел болду,
Ак-падыша элине
батыр Манас эл болду-
буйрган дээмин жутуптур,
бар Манас тутуптур.
- 20 'Ак-куланын оосун жайгамын,
түндүктүн жабуун
найза-минен түрткөмүн,
эшигинин эңсесин
кылыш-минен булгамын,
- 25 таштан соккон коргонун
такыр кылып алгамын,
кумдан кылган коргонун
чуп-чуңкурчак кылгамын!
Каркаралуу бу кысын
- 30 карман олжо кылгамын,
ач-биликтен алгамын,
ат кетүне салгамын!'
Чүлдүреген Шүршүттү
батыр Манас үркүттү!
- 35 Булуттун жайдай бурады,
аптап орой ńарысын
атыр Манас сурады.
Ак соот кийсе, жең болду-
Ак-падыша дегени
- 40 Манас-минен тең болду!
Ак-кула минип желген жок,
Манас Орусту жоолап келген жок!

Тобурчак үрүн ийрди,
 Орустан бөлөк бу журтту
45 Манас кеңешине кийрди.
 Ак дәбә чыгып таш урду,
 Орустан белек бу журту
 Манаска келип баш урду.
 Шаксы жерде бадам жок:
50 Манаска кайрып айтар адам жок.
 Жолайду жолдо таштаган,
 кыбыраган жанды баштаган,
 Кытайдын кыр мурундуу Конурбай
 кырка сайдың бу Манас,
55 Сарттын журтун сапырдың,
 Калча журтун качырдың,
 Кызыл-баш журтун кыйнадың,
 Ак-падышага барып сийладың!
 Ак асаба кызыл туу,
60 ак желегин аштаган,
 кырк чорону баштаган,
 Ажыбай чорону айкырган,
 Алмамбетин шакырган-
 кылычы бар билекте,
65 Манастың батырлыгы жүрөктө
 жүткүнгөндө жүрегү
 кырк чоро шыманганда билеги!
 Каркаранын карасы,
 дүйүм алыптын карасы,
70 алып пар кеңеш таппаган,
 Манаска кайры камчы чаппаган!
 Арғымак минсе, жемеген,
 батыр Манастың алдына
 туура адам келмеген-
75 айдыңынан ай коруккан,
 күлпөңүнөн күн коруккан!
 Ай булутка сийнган,
 күн булутка сийнган!
 Минген аты Ак-кула,
80 кийген тону Ак-күбө:
 Ак-кулага ат жетпейт,
 Ак-күбөгө ок өтпөйт!
 Кагылап минген Кара-кер,
 бастырган жолу кара жер!
85 Манас Манас болгону,
 манас атка конгону,
 Ак-кулага ат жетпейт,
 Ак-күбөгө ок өтпөйт!
 Атка миндин, Эр Манас,
90 'Бастырган жолун коолайн!' деп,
 'Эр Кекчөнү жоолайн!' деп,
 'Ак-жолборс чаламын!' деп,
 'Кекчөнүн көк алалуу көп жылкы
 жайда ылоо кыламын!'
95 Чыбыраган кулунун
 сууга кийрип келемин!

Toburçak ürün iyrdi,
 Orustan bölok bu curtu
 Manas kénésine kiyrdi.
 Ak döbö çığıp taş urdu,
 Orustan bölok bu curtu
 Manaska kélip baş urdu.
 Şaksı céerde badam cok:
 Manaska kayırıp aytar adam cok.
 Coloydu coldo taşıgan,
 kibirağan candı baştağan,
 Kıtaydin kir murunduu Koñurbay
 kirka saydıñ bu Manas,
 Sarttın curtun sapırdıñ,
 Kalça curtun kaçırdıñ,
 Kızıl-baş curtun kynadıñ,
 Ak-padişaşa barıp siyladıñ!
 Ak asaba kızıl tuu,
 ak célegin aştağan,
 kırk çorunu baştağan,
 Acıbay çorunu aykırigan,
 Almambétin şakırğan-
 kılıçı bar bilekte,
 Manastıñ batırılığı cüröktö
 cütküngöndö cürögü
 kırk çoro şimanğanda bilegi!
 Karkaranın karası,
 düyüm alıptın sarası,
 alıp par kéneş tappağan,
 Manaska kayrı kamçı çappağan!
 Arğımak minse, célmegen,
 batır Manastın aldına
 tuura adam kélmegen-
 aydınınan ay korukkan,
 külpöñünön kün korukkan!
 Ay bulutka siyngan,
 kün bulutka siyngan!
 Mingen atı Ak-kula,
 kiygen tonu Ak-kübö:
 Ak-kulaǵa at cétpeyt,
 Ak-kübögö ok ötpöyt!
 Kaǵılap mingén Kara-kér,
 bastırğan colu kara cér!
 Manas Manas bolgonu,
 manas atka kongonu,
 Ak-kulaǵa at cétpeyt,
 Ak-kübögö ok ötpöyt!
 Atka mindiñ, Ér Manas,
 'Bastırğan colun koolayn!' dép,
 'Ér Kökçönü coolayn!! dép,
 'Ak-colbors çalamın!' dép,
 'Kökçönüñ kök alaluu köp cılık
 cayda ıloo kılamın!
 Çibirağan kulunun
 suuǵa kiyriп kélémin!

Bir çok sürüler toplandı,
 Rus'tan başka milletler hep,
 Manas'ın hükmüne girdi,
 Ak dağa çıkış ahdetti.
 Rus'tan başka hep milletler
 Manas'a gelip baş vurdu.
 Bu steplerde badem yok,
 Manas'a çıkacak adam yok.
 Coloy'u yolda yenerek
 halkın içine girdi.
 Çinlinin ince burunu Konur-bay'ını
 kılıçla devirdin, Manas.
 Sart'ın yurdunu çiğnedin,
 Kalça kavmini kaçırdın,
 Kızıl-baş'ı inlettin,
 Ak-padişa'ya hediye eyledin!
 Ak direkli kızıl tuğun
 üzerinden ak bayrak yükseldi,
 kırk yiğidi götürüp
 Acıbay yiğide emrettin,
 Almambet'e seslendin,
 kılıçın var elinde,
 Manas, erliği var yüreğinde.
 Yürekleri kuvvetlendi,
 kırk yiğit kolları sıvadı,
 turna kuşunun karası,
 güçlülerin kuvvetlisi,
 alpler şaşırıp kalmıştı,
 artık Manas'a kamçı kaldırımadı.
 Ata bindi ise atı yürümedi
 Er Manas'ın karşısına
 bir daha kimse çıksamadı,
 aydınından ay korktu,
 ışığından gün korktu,
 ay bulutlara saklandı,
 güneş buluta sığındı!
 bindiği at Ak-kula,
 giydiği zırh ak zırhtır,
 Ak-kulasına at yetişmez,
 zırhına hiç ok işlemez,
 kara atına binince
 yer yüzü simsiyah olur!
 Manas Manas olalı,
 Manas ata konalı,
 Ak-kulasına at yetişmez,
 zırhına hiç ok işlemez!
 Ata bindin, Er Manas,
 "Yoluma gideyim!" dedin,
 "Kökçö ile vuruşayım!" dedin,
 "Ak kaplanı yakalıyayım!" dedin,
 "Kökçö'nün kök alaca sürüsünü
 yaz gününde burayım!
 Tay sürülerini
 su başına sürdüreyim!

- Азынаган айгырын
аңға салып аламын!
Шыңқылаган бәэни
100 орусак саап келемин!
Жергелеп келген Көкчөнүн
жеке сайып аламын!
Тонун тон кыламын,
атын ылоо кыламын,
105 азыгын атка тартамын!
Айтында Күрөңчүлөй күлүгүн
Ак-пайшага алып тартамын,
ат жүгөндү тартамын!
Ак-падыша айтканы-минен боломун!
- 110** Жаркыраган жайда бар-
Ак-падыша маа кеңеш айткан соң,
маа кайрып кеп кайда бар?
Аңдаганым аркал, кулжа, кийк тир,
Ак-пadiشا Ала-тоодан бийк тир.
- 115** Ак-пadiша кеңеш айткан соң,
Манаска камчы
чабар киши кайда бар.
Ак-кула атым ток болгон:
Ак-падыша-мен аркалап турган соң,
маа урушар киши жок болгон-
- 120** батыр Манас аркасы!
"Кар жастынп мал таптым,
Каныкей жыргалды көрсүн!" деп,
"Мус жастынп мал таптым,
букарам жыргап жүрсүн!" деп,
125 "кыялуу жерден жылкы алдым,
кырк чором жыргап жүрсүн!" деп-
Алып жийлып келгенде,
башын койдой кесемин,
канын кара суудай төкөмүн!
- 130** Тонун тонго кыламын,
атын ылоо кыламын!
Каркаруу кыстарын
ач билектен аламын,
олжо алып келемин!
- 135** Алмамбеттей чоромо,
аа соогат беремин!
Кекчө көп ала жылкы бар,
жийп терип айдадым,
жибектен кылган желкасин
- 140** канжыгама байланым,
көтүнөн кууп келген Көкчөнү
tosup turup сайгамын!
Алдынагы Күрөңчү
Кекчө келди көтүнөн,
- 145** бу Манасты чакырат:
'Айдаган жылкың алты сан
тең аралга конолу!
Тең белүшүү алалы!
Кууган жылкың жети сан
- Azınağan ayğırin
aṅga salıp alamin!
Şifikilağan beeni
orusak saap kélemin!
Cérgelep kélgen Kökçönün
céke sayıp alamin!
Tonun ton kılamin,
atın iloo kılamin,
azığın atka tartamın!
Aytında Küröñçülüy külügүn
Ak-payşa alıp tartamın,
at cügöndü tartamın!
- Ak-padişa aytkanı-minen bolomun!
Carkırığan cayda bar-
Ak-padişa maa kēñesh aytkan soñ,
maa kayırıp kép kayda bar?
Añdaganim arkal, kulca, kiyk tir,
Ak-padişa Ala-toodan biyk tir.
Ak-padişa kēñesh aytkan soñ,
Manaska kamçı
çabar kişi kayda bar.
Ak-kula atum tok bolgon:
- Ak-padişa-men arkalap turğan soñ,
maa uruşar kişi çok bolgon-
batır Manas arkası!
"Kar castanip mal taptım,
Kanikéy cirğaldı körsün!" dép,
"Mus castanip mal taptım,
bukaram cirğap cürsün!" dép,
"kiyaluu cérdén cılık aldım,
kırk çorom cirğap cürsün!" dép-
Alıp ciyilip kélgende,
başın koydoy késemin,
kanın kara suuday tökmün!
Tonun tongo kılamin,
atın iloo kılamin!
- Karkaraluu kistarın
aç bilekten alamin,
olco alıp kélemin!
Almambéttey çoromo,
aa soogat béremin!
Kökçö köp ala cılık bar,
ciyp térip aydadım,
cibekten kılghan célkasın
kancıgama baylandı,
kötünön kuup kélgen Kökçönü
tosup turup saygamın!"
- Aldındagi Küröñçü
Kökçö kéldi kötünön,
bu Manasti çakırat:
'Aydağan cılıkñ altı san
téñ aralğa konolu!
Téñ bölüşü alalı!
Kuuğan cılıkñ céti san
- Azılı aygır kişnetmesinden,
canavar izleri bulayım!
Ağlayan kısrak kişnemesinden
tay yokken süt sağayım,
konup gelen Kökçö'yü
tek başıma yere vurayım,
elbiselerini giyeyim,
atına yük yükleteyim,
azığını atıma vereyim!
Yürük atı Kürönçü'yü
Ak-padişa'ya hediye edeyim,
malını mülküնü alayım,
Ak-padişa'nın dediğini yapayım.
- Yazın güneş güzel parlar,
Ak-padişa benimle görüştüğüne göre
bana artık kim karışabilir?
Avladığım argal, dağ koçu, geyikdir,
Ak-padişa Ala-dağ'dan büyütür.
Ak-padişa benimle görüştüğüne göre
Manas'a kamçı çarpacak
kişi nerede var?
- Ak-kula atım doydu
Ak-padişa bana arka oldukça
benimle vuruşacak kişi yok artık,
ben, bahadir Manas,
karlı dağlarda yatıp mal buldum,
Kanikey mesut yaşasın diye,
buzlu yamaçlara yatıp mal buldum,
fukaram mesut yaşasın diye,
kayalardan at sürüsü aldım,
kırk yiğidim de mesut olsun diye.
Alpler toplanıp gelince
başını koyun gibi keserim ben,
kanlarını sular gibi akıtırım,
giyimlerini giyerim,
atlarına yük vururum.
- Başı sorgulu kızlarını
ince bileklerinden tutarım,
yurda esir götürürüm.
Yiğidim Almambet'e
verir, hediye ederim!
Kökçö'nün kula atı çok,
hepsini yakaladım ben,
ipekten tay yularını
eğerime bağladım,
arkamdan gelen Kökçö'ye
karşı çıkip vuruşurum!"
- Altında atı Küröñçü
Kökçö arkasından geldi,
Er Manas'ı çağrıdı:
"Aldığın altı at sürüsü ile
düzlük yere konalım,
bölüşüp yarı yarıya alalım!
Aldığın yedi at sürüsü ile

- 150** тәң аралға конолу!
Тәң бөлөшү алалы!
Токсон тору жорго бар,
торооңа бөлөк ал!
Алтымыш ала жорго бар,
155 ак-сакалдуу атаңа бөлөк ал!
Жетимиш ала жорго бар,
жен аягын алғын,
торооңа бөлөк ал!"
Манас Көкчө мыны айтат:
160 'Өкөмүстүн бүрөмүс,
бүрөмүс калбайлы.
Түптү болбоймун!
Мен аралға конбоймун,
тәң бөлүшү албаймын,
165 түптү саа бербеймин!
Алың келсе, алып кан!
Алың жетпесе, коңшуй иттей
каңшылай туруп кал!"
'Мал үчүн өлгөн ит, Манас,
мал үчүн өкө өлгөлү!
170 Он эки дүрмөт көтөргөн
от чыгар кара мылтыкты
ес колуңа берейин!
Кочууштап окту куюп ал!
Табактап дары салып ал!
175 Алакандай ак төшүм
андай ачып берейин!
Мылтык-минен атыб-бак!
Мени атып өлтүрсөң,
бу жылкымды айдал кел!
180 Өлтүр'албай сен турсаң,
зорлугуна болбоймун!"
АА Манас айтты дейт:
'Типти сени корукпаймын
сайышканын сайышкан,
185 атышканын атышкан,
урушканын урушкан,
өлөр-өлгүчө кармашамын,
мылтык-минен атышамын,
кылыш-минен чабышамын!
190 Атышсанда корукпаймын,
чабышсанда корукпаймын!
Кешене бууган белим бар,
кийген күбө тонум бар!"
Ак-кулага минди, дейди,
195 Ак-күбөсүн кийди, дейди
аттанып чыкты бу Манас.
Айдар-кан уулу Эр Көкчө
Күрөңчү атын минди, дейди,
кулгун тонун кийди, дейди.
200 Бу жактан чыкты Эр Көкчө,
бу жактан чыкты Эр Манас,
өкөө келди маңдайлашып,

téñ aralǵa konolu!
Téñ bölöşü alalı!
Tokson toru corǵo bar,
torooña bölok al!
Altımis ala corǵo bar,
ak-sakalduu ataña bölok al!
Cétimiš ala corǵo bar,
cen ayaǵın alǵın,
torooña bölok al!"
Manas Kökçö mını aytat:
'Ökömüstün bürümüs,
bürümüs kalbaylı.
Tüptü bolboymun!
Mén aralǵa konboymun,
téñ bölüshü albaymin,
tüptü saa bérbeýmin!
Alıñ kélse, alip kan!
Alıñ cétpese, koñşuy ittey
kañşılay turup kal!"
'Mal üçün ölgön it, Manas,
mal üçün ököl ölgölü!
On éki dürmöt kötörgön
ot čıgar kara miltikti
ös koluña béreyin!
Koçuustap oktu kuyup al!
Tabaktap dari salıp al!
Alakanday ak töşüm
anday açıp béreyin!
Miltik-minen atıb-bak!
Méni atıp öltürsöñ,
bu cılıkımızdı aydap kél!
Öltür'abay sén tursañ,
zorluğuña bolboymun!"
Aa Manas aytta déyt:
'Tipti séni korukpaymın
sayışkanın sayışkan,
atışkanın atışkan,
uruşkanın uruşkan,
ölör-ölögçö karmaşamın,
miltik-minen atışamın,
kılıç-minen çabışamın!
Atışsańda korukpaymın,
çabışsańda korukpaymın!
Kéşene buugan belim bar,
kiygen kübö tonum bar!"
Ak-kulaǵa mindi, déydi,
Ak-kübösün kiydi, déydi
attanıp çıktı bu Manas.
Aydar-kan uulu Ér Kökçö
Kürönçü atın mindi, déydi,
kulğun tonun kiydi, déydi.
Bu caktan çıktı Ér Kökçö,
bu caktan çıktı Ér Manas,
ököö kéldi mañdaylaşıp,

düzlük yere konalım,
bölüüp yarı yarıya alalım!
Doksan doru yürük var,
onların hepsini sen al!
Altımis yürük daha var,
bunu ak sakallı babana pay al!
Yetmiş ala yürük daha var,
bunlar da senin olsunlar,
bunu da hep sen al!"
Manas Kökçö'ye dedi ki;
"İkimizden biri yaşayıp,
öbürü şimdí ölmeli.
Ben senin fikrine değilim,
barışmayı düşünmem,
malı paylaşmayı düşünmem,
sana bir şey veremem!
Kuvvetliyens hepsini al!
Alamazsan köpek gibi
geber kal!"
"Mal için ölen köpek Manas,
mal için ikimiz de geberelim!
On iki kurşun dayanır
ateşler saçan tüfegimi
al eline ben vereyim!
İki avuç kurşun al koy!
Bir ölçü de saçma koy!
Ak göğsümüz bir el kadar
açıp sana hazırlayım!
Tüfegin ile çek de vur!
Vurup öldürebilirsen
sürülerimi al götür!
Fakat beni öldürmezsen
bu hakarete katlanmam!"
Manas ona dedi ki:
"Senden artık korkum yoktur,
vuruşalım, vuruşalım,
tüfek atışalım, atışalım,
güreşelim, güreşelim,
ölene kadar boğuşalım,
tüfek ile vuracağım,
kılıç ile vuracağım!
Benim kılıçtan korkum yok,
vuruşmadan korkum yok!
Kemerle boğulmuş belim var,
arkama giydiğim zırhım var."
Manas Ak-kulasına bindi,
ak zırhı da giyindi,
atına atladi Manas.
Aydar Han'ın oğlu Kökçö
atı Kürönçü'ye bindi,
deri elbiseyi giydi.
Kökçö ortaya fırladı,
Manas ok gibi saldırdı,
biri birine geçtiler,

- сүүлөспөй сөзүн таңдайлашып.
Өкөө келди жанаша-
- 205** Алмалы-тоо алаша!-
жакасына кармашты,
өрдө сүрөп кетти, дейди,
ылдий сүрөп кетти, дейди.
Сондо Көкчө жалынат:
- 210** 'Койо бергин жакамды!
Өрдө сүрөп бардың сен,
ылдий сүрөп бардың сен,
жылкымды тийп алдың сен,
кырк чорону кырдың сен!-
- 215** Кайны-минен кашташып,
катын-минен урушуп-
"Каныкканың жассын!" деп,
"Бир ачуунду бассын!" деп,
саа кайра камчы чаптымбы,
- 220** катуу кепти айттымбы?
Койо бергин жакамды!
Сен-де едеми Эр Манас!
Мен-де едеми Эр Көкчө!
Иттей болуп урушуп,
- 225** кулдай болуп жулушуп,
жаман аттуу болбойлу?
Өкөмүстүң бүрөмүс
мал үчүн өлмөк болдук!
"Кой! Кой!" десем, болбодуң,
- 230** мениң тилимиди албадың!"
Он эки дүрмөт көтөргөн
от чыгар кара мылтыкты
Манастин колуна берди дейт,
табактап дары салды дейт,
- 235** кошууштап огун күйдү дейт.
"Тарс!" дедире бир койду!
Көкчөнүн аты Күрөңчү
бу Көкчөнү көтерүп
кек түтүн болуп кубулду!
- 240** Мындай Көкчө жүргөн жок,
мылтыгы бу Көкченү тийген жок!
Мындайында Көкчө турат каткырып:
'От чыгар кара мылтыкты
менин колума бер!
- 245** Тамактап дары салайын
кошууштап огун күяйын!
Табылга бутак бол, Манас!
Татуу болуп туруп бер, Манас!
Мен сени тарс тең атайын!
- 250** Бек топчулап топчуңду,
бек үпчүлөп үпчүңдү,
ажалдын огу тийгендө,
токtotуп тургун, Ак-күбө!
Ачык жерге калбасын!
- 255** Огу жаңылып салбасын!
Манас, Манас, өлбөгүн!"
- сүүлөспөй sözün tañdaylaşıp.
Ököö keldi canaşa-
Almalı-too alaşa!-
cakasına karmaştı,
ördö süröp kétti, déydi,
ildiy süröp kétti, déydi.
Soñdo Kökçö calınat:
'Koyo bérigin cakamdı!
Ördö süröp bardıñ sén,
ildiy süröp bardıñ sén,
cilkimdi tiyp aldiñ sén,
kirk çorunu kirdiñ sén!'
Kayní-minen kaştasıp,
katın-minen uruşup-
"Kanikkaniñ cassin!" dép,
"Bir açuuñdu bassin!" dép,
saa kayra kamçı çaptımbı,
katuu képti aytımbı?
Koyo bérigin cakamdı!
Sén-de edemi Ér Manas!
Mén-de edemi Ér Kökçö!
Ittey bolup uruşup,
kulday bolup culuşup,
caman attuu bolboylu?
Ökömüstüñ büromüs
mal üçün ölmök bolduk!
"Koy! Koy!" désem, bolboduñ,
ménin tilimidi albadıñ!"
On éki dürmöt kötörgön
ot çığar kara miltkti
Manastın koluna bérdi déyt,
tabaktap dari saldı déyt,
kochuustap oğun kuyudu déyt.
"Tars!" dédire bir koydu!
Kökçönün atı Küröñçü
bu Kökçönü kötörüp
kök tütün bolup kubuldu!
Mınday Kökçö cürgön cok,
miltığı bu Kökçönü tiygen cok!
Mañdayında Kökçö turat katkırıp:
'Ot çığar kara miltkti
ménin koluma bér!
Tamaktap dari salayın
kochuustap oğun kuyayı!
Tabılğa butak bol, Manas!
Tatuu bolup turup bér, Manas!
Mén séni tars téñ atayın!
Bék topçulap topchuñdu,
bék üpçülöp üpçüñdü,
acaldın oğu tiygende,
toktotup turgın, Ak-kübö!
Açık cérgé kalbasın!
Oğu cañılıp salbasın!
Manas, Manas, ölbögün!"
- bir tek söz söyleşmediler.
İkisi karşılaşmıştı
Almalı-dağ'ın yanında!
Yakalarından tutarak
yükarı doğru çektiştiler,
aşağı doğru çektiştiler.
Sonunda yalvararak Kökçö dedi ki
"Koyuver artık yakamı,
yükarı doğru ezzin beni
aşağı doğru sürükle din,
sürülerimi aldın sen,
kirk yiğidimi aldın sen!"
Kaynim ile savaşıp
karım ile vuruştun!
"Hiddetini yatsuñ!" dedim,
"Nefretini bastır!" dedim,
sana kamçım mı dokundu?
Kati bir söz mü söyledi?
Gel koyuver şu yakamı,
sen her zaman Er Manas'sın!
Ben de Er Kökçö'yüm daim!
Köpek gibi boğusursak,
köle gibi doğüşürsek,
adımız fenaya çıkmaz mı?
İkimizden biri mutlak
bir mal için ölmeli mi?
Bırak, dedim, bırakmadın,
sözlerimi dinlemedi.
On iki kurşun dayanan
ateş saçan tüfeğini
Manas'ın eline verdi,
bir ölçü de saçma koydu,
iki avuç da kurşun koydu.
Pat! diye tüfeği boşalttı.
Kökçö'nün atı Körönçü
Kökçö'yü havaya kaldırdı,
Kökçö mavi dumandan oldu,
Kökçö gözlerden gaip oldu!
Kurşun ona degmemişti,
Kökçö gülerek karşısına çıktı:
"Ver şu ateş saçan tüfeği,
bir de ben ateş edeyim!
Ben de içine saçma koyup
iki avuç kurşun koyayım!
Tabılğa dalı ol, Manas!
Orada dimdik dur, Manas!
Bir atışta seni vurayım!
Dügmelerini iyi ilikle,
bağlarını sıkı bağla,
ecelin oku degerse
ak zırhın onu tutsun!
Açık bir yerin kalmasın!
Ok yanılıp dalmasın!
Manas, Manas ölmesin."

- Кекчө "Тарс!" коуп бир атты, дейт! Kökçö "Tars!" koyp bir attı, déyt! Kökçö "gütüm!" diye tüfeği boşalttı,
 Манастьын жүрөгүн тийди, дейт! Manastın cürögün tiydi, déyt! Manas'ın yüregine değil, bitti
 Ошу минген Ак-кула bindiği Ak-kula
260 көтөрүп алып кашты, дейт. kötörüp alıp kaştı, déyt. köcip oradan gitti.
 Кекчө көтүнөн чакырат: Kökçö kötünön çakırat: Kökçö arkasından bağırdı:
 'Эри жаңғыс сен эдең, Манас, 'Éri cañgis sén édeñ, Manas, "Sen tek er idin Manas,
 атамнын жаңғыс мен эдем, Манас! atamnın cañgis mén édem, Manas! ben de babamın tek oğlu idim, Manas!
 Сен жаңғыс-та мен жаңғыс-та Манас, Sén cañgis-ta mén cañgis-ta Manas Ben tekim, sen teksin, Manas,
265 екебүстен жаңғыс, Манас- ököbüsten cañgis, Manas ikimizden biri ölü, Manas,
 кароол көргөн бу кесүм, Манас, karool körgön bu kösüm, Manas, iyi nişan alır gözüm, Manas,
 качып кессең не болду, Манас? kaçip késseñ né boldu, Manas? kaçip gitsem olmaz mıydı, Manas?
 Маша тарткан бу колум Maşa tartkan bu kolum Tetiği elimle çektim, Manas,
 байланып калсаң не болду, Манас? baylanıp kalsañ né boldu, Manas? niçin bağlanıp kaldın sanki, Manas?
270 Чыны деген чыным бар, Çını dégen činim bar, Çını denilen bir kasem var,
 чий ийлеген дарым бар- ciy iylegen darım bar- kasemde güzel bir ilaçım var,
 ёлғөн жанды тиргисken, ölgön candı tırgısken, ölüyü diriltir bu ilaç,
 ёчкөн отту тамыскан, öçkön ottu tamışkan, sönmüş ateşi alevlendirir,
 ак бактага ороп алган сарын бар, ak baktaga orop alğan sarın bar, pamukta saklı bir otum var,
275 ак бактага ороп алган дарым бар: içinden ezip béreyin, ezip sana içireyim,
 ичинден эзип берейин, tüşindän dari sürtöyüñ! vücduna da süreym!
 тышындан дары сүртөйүн! Ayktırıp koyo béreyn!
 Айктырып койо берейн! Coldo böd'ölüp kalasın, Manas! Seni iyileştireyim!
 Жолдо бөд'өлүп каласын, Манас! Oşu caraluu boldu bu Manas! Yoksa yollarda kalırsın, Manas!"
280 Ошу жаралуу болду бу Манас, 'Alda!' dep atka mingeni, Ağır yaralı Er Manas
 'Алда!' деп атка мингени, aliska sapar cürgönü: Allah deyip atına atladi,
 алыска сапар жүргөнү: casatkan Kuday carında, atını uzaklara sürdü:
 жасаткан Кудай жарында, Ak-padişa barında. yaratılan Allah'a sığındı,
 Ак-падыша барында. "Kuday, kuday!" dégenden Ak-padişa'nın huzuruna çıktı.
285 "Кудай, кудай!" дегенден Kuday mén-de döçü édem- ""Allah, Allah!" demekten,
 Кудай мен-де дөчү эдем- Kuday bölök turbayıñ? kendimi Allah sanmıştım,
 Кудай бөлөк турбайбы? Kuday da ébes bu Manas, Allah her şeyin üzerinde değil mi?"
 Кудай да эбес бу Манас, Kudaydı aldı oosuna. Er Manas Allah değildi, elbet,
 Кудайды алды оосуна. "Koco, Koco!" dégenden yalvarıp Allah'ı çağırıldı.
290 "Кожо, Кожо!" дегенден Kuday mén-de döçü édem- ""Ey Allahım, Allahım!" demekten
 Кудай мен-де дөчү эдем- A Kudayım, a Kocom, kendimi Allah sanmıştım,
 А Кудайым, а Кожом, amanatka sabır koy! Allahım, büyük Allahım,
 аманатка сабыр кой! Ayğır caak, kara til, emanet canıma sabır ver!
 Айгыр жаак, кара тил, aykırğanı colborstoy Aygır yanaklı kara dilli,
295 айкырганы жолборстай Kacırğanı kablanday kaplan gibi böğüren
 Ажыбай де, кантейн? Almambét té, kanteyn? Acıbay, söyle ne yapayım?
 Качырганы кабландай Karañaǵıda kabır-kubur cürgürgön Yağmacı bir sırtlan gibi
 Алмамбет те, кантейн? Karsaktın isin cañılbas Almambet, söyle ne yapayım?
 Караңыда кабыр-кубур жүгүргөн Kaman, Coypur, éki uul! Kara gecede koşarken
300 карсактын исин жаңылбас Kaman, Coypur, bu iki oğul, bozkır tilkisinin izini kaçırmayan
 Каман, Жойпур, эки уул! Tündö tülküñün isin cañılbay gece tilki izini şaşmadan bulan
 Түндө түлкүñүн исин жаңылбай Türsün, Taylak, éki uul! Türsün, Taylak, iki oğul!
 Тұрсын, Тайлак, эки уул! Élim, Séyt, éki uul! Elim, Seyit, bu iki oğul!
 Элим, Сейт, эки уул! Küldürdün uulu Çalbayım, Küldür'ün oğlu Çalbayım,
305 Құлдұрдұн уулу Чалбайым, Çalbayğa canaşa cürgön Balbayım! Çalbay'ın arkadaşı Balbayım,
 Чалбайга жанаша жүргөн Балбайым! Kök Sérék-minen Sırgagım! Kök Serek ile sen Sırgak,
 Кек Серек-минен Сыргагым! Altımis altı mal dosum, altmış altı mal dostum,
 Алтымыш алты мал досум, mal dosumduñ içinde mal dostlarımın içinde
 мал досумдун ичинде kiyamattık Kara-toko can dosum! kiyametinde dek Kara-toko can dostum!
- 310** қыяматтык Кара-токо жан досум!

- Көктүн жылдыс батыры,
сүудан кундус батыры!-
Кырык чоронун эң
жаманы Тазбаймат,
самабарга чай кайнат!
- 315** Жийрма күндө, жийрма түндө,
жер алтында келгенмин,
кырк чором ошу жолдо табалмас:
о дүнөөгө барганды
азабын кантип тартайын?
- 320** Жер алтындан еткөрүп,
эл четине жеткирип,
анан өлсөм, болбойбу?
А Кудайым, а Кожом,
аманатка сабыр кой!"
- 325** Көкчө чылбырын кармады:
"Токто! Токтой бер!
Токтой тур, Манас!
Тура бер! Тура-тура тур, Манас!"
Үстүнө бу Манасты көтөрүп,
үстүнө бу Көкчөнү көтөрүп,
- 330** аспан булуттуу күндүн алдынан,
буундуу чөптүн үстүнөн
алып учуп жүрдү дейт!
Барып жерге түштү дейт.
Чылбырынан кармаган,
- 335** Көкчө тартып тура калды дейт-
Ак-куланын оосы
жарылып кетти дейт,
энkeyip Манас көрдү дейт-
кынындагы кылышын
сууруп алды дейт,
чылбыр кармап турган Көкчөнү
- 340** кылыш-минен чапты дейт-
Көкчө аттан түшө кашты дейт!
Көкчө минген Күрөнчү
белинен үзе чаап салды дейт!
'Өзүндү чаап өлтүрсөм,
- 345** Алдага язық тыр!
Төрт буту саа төрт күн азық тыр!
Төрт бутун кактап
жеп кеткин а Көкчө!
Күрөнчү атын өлдү, карып тыр!
- 350** Төрт бычкагы төрт күндө
бу бутуна чарык тыр!"
Кырык чоро
кууган бир жылкын.
Айкырганы жолборстой
- 355** Ажыбай жылкыны кууп жүрөт.
Боз-адыр тоонун сенридей,
үстүндө Кудай тенридей
Алмамбет жылкыны айдап жүрөт.
Көк-жал дөбөт бөрүдөй,
- Көктүн сүрдис батыры,
сүудан кундус батыры!-
Кирк чоронун эң
каманы Tazbaymat,
samabarğa çay kaynat!
Ciyrma kündö, ciyrma tündö,
cér altında kélgenmin,
kirk çorom oşu coldo tabalmas:
o dünögö barğanda
azabin kantip tartayın?
Cér altından ötkörüp,
él céttine cétikirip,
anan ölsöm, bolboybu?
A Kudayım, a Kocom,
amanatka sabır koy!"
Kökçö çilbirin karmadı:
"Tokto! Toktoy bér!
- Toktoy tur, Manas!
Tura bér! Tura-tura tur, Manas!"
Üstünö bu Manastı kötörüp,
üstünö bu Kökçönü kötörüp,
aspas buluttuu kündün aldinan,
buunduu çöptün üstünön
alıp uçup cürdü déyt!
Barıp cérgé tüştü déyt.
Çilbirinan karmağan,
Kökçö tartıp tura kaldi déyt-
Ak-kulanın oosi
carılıp kétti déyt,
énkeyip Manas kördü déyt-
kínindagi kılıçın
suurup aldi déyt,
çilbir karmap turğan Kökçönü
kılıç-minen çaptı déyt-
Kökçö attan tüşö kaştı déyt!
Kökçö mingen Kürönçü
bélinen үзе çaat saldı déyt!
'Özündü çaat öltürsöm,
Aldaǵa yazık tir!
Tört butu saa tört kün azık tir!
Tört butun kaktap
cép kétkin a Kökçö!
Kürönçü atını öldü, karip tir!
Tört bičkaǵı tört kündö
bu butuňa čarık tir!"
Kırık çoro
kuuğan bir cílkın.
Aykırğanı colborstoy
Acıbay cílkını kuup cüröt.
Boz-adır toonun séñridey,
üstündö Kuday téñridey
Almambét cílkını aydap cüröt.
Kök-cal döböt börüdöy,
cölönüş sarı-da kéridey
- Gögün yıldız bahadırı,
suyun kunduz bahadırı!
Kırk yiğidin en
fenası Taz-baymat,
semaverde çay kaynat!
Yirmi günde, yirmi gecede
yer altından geldim ben,
kırk yiğidim o yolda sizi bulamazsam
öbür dünyaya varınca
azabını nasıl çekeyim?
Yer altından geçerek ben
yurt sınırina varınca
o vakit olsem olmaz mı?
Ey Allahım, büyük Allah,
emanetin canına sabır ver!"
Kökçö yulara yapışıp;
"Dur, dur,
nereye, ey Manas!
Dur, diyorum, dur, Manas!"
Manas'ı yukarı kaldırdı,
Manas da Kökçö'yu kaldırdı,
bulutlu güneş gök altında,
boğumlu otlar üzerinde,
sarılışıp uçtular,
sonra yere düştüler,
yuları sımsıkı tutan
Kökçö atı durdurmuştu:
Ak-kula'nın
ağrı yarıldı,
Manas eğilip gördü,
kínindan kılıçını
çekip,
yularları tutan Kökçö'yü
kılıcı ile çarptı.
Kökçö attan inip kaçtı,
fakat Kökçö'nün bindiği Kürönçü
belinin ortasından yarıldı:
"Seni öldürmek isteseydim,
günah işlemiş olurdum,
dört but sana dört gün azıktır,
bu dört butu kızart da sen,
iyiiver gitsin a Kökçö!
Kürönçü adlı atın öldü, garip kaldın.
Dört at bacagının, dört derisi
ayağına çarktır."
Kırk yiğidiyle sürünen
arkasından gitti.
Kaplan gibi uluyan
Acıbay sürüyü götürdü.
Boz-adır dağı tepesinin
üstündeki Hüda Tanrı gibi
Almambet sürüyü götürdü.
Kir yeleli erkek kurt sanki,
yamaçtaki dağ çaylağı sanki

MANAS DESTANI

- 360** Алмамбет айдап жүрөт:
‘Жылкыны айдап барасың,
барып үйүме жетерсис!'
Атекем ак сакалдуу Жакып-бай
tosуп чыгар алдыңдан,

365 карындашым Кардыгач
tosуп чыгар алдыңдан,
эне Багды-делөөт байбиче
сурап чыгар алдыңдан:
“Төдай Манас кайда?” деп.

370 Мен буруламын бу жолдон,
талдан түптү жарамын:
Ак-падыша улукка
мен учурашып келемин!
Ак-падыша улуктун

375 айтканы-минен болормун!...
‘Калчанын жүртүн какшатамын-
ачууланба, Падышам!
Кызыл-баш жүртүн кырамын-
кыйктаба Манаска!

380 Кытайдын жүртүн кырамын-
ачууланба Манаска!
Сарттын жүртүн сапырамын,
Кокондун жүртүн коркутамын,
Ындынын жүртүн ийлатамын-

385 ачууланба Манаска!
Ак-падыша, улугум,
Тежикттин жүртүн тербендеймин
Ак-кула атым аа жаратамын!
Жан, жан бары барысын

390 бир оосума каратамын!
Аргымак атты ийремин,
Кытайдардын кыр мурундуу
Конур-бай
аны барып аламын,
Падышадан сураймын!

395 Жетти жылы жәйү басып,
тер жыттанган Жолойду,
аны барып аламын:
жетмиш алыпты өлтүрүп,
кан жыттанган Жолойду,

400 аны барып аламын!
Кара токой эл кылган,
кар'үнкүр-де үй кылган
Ағыш-минен Кожош бар:
аны барып аламын!

405 Жар кемердин арасы
абышка кемпир баласы,
тогус уулдун толугу,
Элема-байдын уулу Эр Төштүк,
Кудайдын бир эрин деген

бири уул Төштүк-

410 аны өзүм караттым!
Текечинин тектир сооры Көк-ала

Almambét aydap cüröt:
‘Cılkını aydap barasıñ,
barıp üyümé cétersiñ!
Atekem ak sakalduu Cakip-bay
tosup çigar aldıñdan,
karındaşım Kardığaç
tosup çigar aldıñdan,
éne Bagdi-dölööt baybiçe
surap çigar aldıñdan:
“Töday Manas kayda?” dép.
Mén burulamin bu coldon,
taldan tüptü caramin:
Ak-padişa ulukka
mén uçuraşip kélemin!
Ak-padişa uluktun
aytkanı-minen bolormun! ...
‘Kalçanın curtun kakşatamın-
açuulanba, Padişam!
Kızıl-baş curtun kíramın-
kıyktaba Manaska!
Kitaydin curtun kíramın-
açuulanba Manaska!
Sarttin curtun sapıramın,
Kokondun curtun korkutamın,
Indinin curtun iylatamın-
açuulanba Manaska!
Ak-padişa, ulugum,
Téciktin curtun térbendeymin!
Ak-kula atım aa caratamın!
Can, can bari barisin
bir oosuma karatamın!
Arğimak atti iyremin,
Kitaydardin kír murunduu
Koñur-bay
anı barıp alamin,
Padışadan suraymin!
Cétti cılı ciòyü basıp,
téر cíttanğan Coloydu,
anı barıp alamin:
cétmış alıptı öltürüp,
kan cíttanğan Coloydu,
anı barıp alamin!
Kara tokoy él kilğan,
kar'üñkür-de üy kilğan
Agış-minen Kocoş bar:
anı barıp alamin!
Car kémerdin arası
abişka kémpir balası,
toğus uulduñ toluğu,
Eléma-baydın uulu Ér Töstük,
Kudaydin bir érin dégen
bir uul Töstük-
anı özüm karattim!
Tékécinin téktir soorı Kök-ala

Almambet çekti sürüyü geri.
"Yılkıyı şimdi sürüp
benim evime gidersin!
İhtiyar babam Cakip-bay
seni karşılamaya çıkar,
kız kardeşim Kardığaç
seni karşılamaya çıkar,
anam Bagdi-döölöt baybiçe
şöyle sorup karşına çıkar:
"Dağ gibi Manas nerede?" der.
Ben artık bu yoldan dönüyorum,
sögütten kökü yarayım.
Ulu Ak-padişa'ya ben
gideyim de geleyim.
Bu ulu Ak-padişa'nın
dediklerini yapayım!"...
"Kalça halkını inleteyim,
hiddet etme padişahım!
Kızıl-baş yurdunu kirayım,
gazap etme Manas'a sen!
Çin halkını da ezeyim,
Manas'a sakın kızma sen!
Bütün Sartları mahvedeyim,
Hokandlıları korkutayım,
Hint kavmini inleteyim,
sakın Manas'a kızma sen!
Ak-padişa, ulu han,
Tacik kavmini ezeyim!
Ak-kula atımı hazırlayayım!
Canları, bütün insanları,
bir sözüme mahkum edeyim!
Cins atları toplayıp
Çinlilerin ince burunlu
Konur-bay'ını
gidip esir alayım,
padişahтан izin alayım!
Yedi sene yol yürüyeyim!
Ter kokan Coloy'u ben
varıp onu alayım,
yetmiş tane at öldürüp
kan kokan Coloy'u ben
varıp onu alayım!
Kara orman kadar halkı olan,
kara vadisi gibi evi olan,
Ağış ile Kocoş var,
varıp onu alayım!
Yar kemerin yamacında,
iki ihtiyarın çocuğu
dokuz oğulun en sonucusu,
Eleman-bay'ın oğlu Er Töstük var,
Bu Hüda pesend
Er Töstük'ü
onu da kendim mağlup ettim!
Almambet Tekeci'nin atı Kök-ala'yı

- сураганда бербеген,
Текечинен алган даң-минен,
алтымыш тогус мал-минен,
415 кара күйрүк нар-минен,
балалуу жубан күң-минен-
ошу Көк-ала Алмамбет сураган,
сураганда аа бербеген,
Алмамбет тарынган,
420 ошу Көкчөнүн езү мактанды
"Көк-аламды аа бербеймин!
Текечиден ойнош ойнол алгамын,
чиңдаса чындаш тартып алгамын,
ойнош ойнок алгамын,
425 окшош зордук кылгамын!"
Алмамбет туруп айкырат:
"Өзү боюңду зордойсун,
Текечини курдойсун,
маа нек'ани кыласын?
430 "Катын алыш бердим!" деп,
"Кайрылбаймын катынга-
катын жолдо болучу,
бала белде болучу,
Мен аттанып аа кетемин,
435 Ногойлордун Эр
Жамғырчы Султан бар,
аа жолдош боломун,
анда калган бир катын,
мен тендиктө көнөмүн!"
Сени-минен олутумда
бирге олтурсым,
440 Көк-аланды бербейсің!
Көк-ала токпу эде?
Мен бир жылкыча жокпу эдем?
Мени жәйү жүрөт дейсіңбе,
жәйүдөн өлөт дейсіңбе?
445 Бир атты кандай менден аясын-
Көк-аланың тышы түк, ичи бок:
алал өлсө, бир казан эт,
арам өлсө, ит-минен күшкә жем!
Көк-алача болбодум,
450 конұлым калды Көкчөдөн!
Мен Манаска барбасам,
барып жолдош болбосом!
Манас ақылына жеңдирип,
ак сөзүне көндүрүп,
455 аттанып сапар жүргөндө!"
Алмамбет
 ұчын жүрдүм мен,
Эр Көкчөнүн жылкын алдым мен.
Эр Көкчө-минен урушуп,
кулдай болуп жулушуп
460 күрөн атын өлтүрдүм!
Кытайды кыргын кыламын,
Кызыл-баш жүртүн кыйнамын,

surağanda bérbegen,
Tékéçinen algan dañ-minen,
altmış toğus mal-minen,
kara kuyruk nar-minen,
balaluu cuban küñ-minen-
oşu Kök-ala Almambét surağan,
surağanda aa bérbegen,
Almambét tarıngan,
oşu Kökçönün özü maktanğan
"Kök-alamdı aa bérbeýmin!
Tékéçiden oynoş oynop algamın,
çindasa çindap tartıp algamın,
oynoş oynok algamın,
okşos zorduk kılğamın!"
Almambét turup aykırat:
"Özü boyunu zordoysuň,
Tékéçini kordoysuň,
maa nék'ani kilasıň?
"Katin alip bérdim!" dép,
"Kayrlbaymin katinğa-
katın coldo boluču,
bala bélde boluču,
Mén attanıp aa kétemin,
Nogoylordun Ér
 Camgırçı Sultan bar,
aa coldoş bolomun,
anda kalğan bir katın,
mén téñdikte könömün!"
Séni-minen olutumda
birge oltursam,
Kök-alanıñ bérbeysiň!
Kök-ala tokpu éde?
Mén bir cılıçça cokpu édem?
Méni cöyü cüröt déysiñbe,
cöyüdön ölöt déysiñbe?
Bir attı kanday ménden ayaysiñ-
Kök-alanıñ tışı tük, içi bok:
alal ölsö, bir kazan ét,
aram ölsö, it-minen kuşka céim!
Kök-alaca bolbodum,
köñülüüm kaldı Kökçödön!
Mén Manaska barbasam,
barıp coldoş bolbosom!
Manas aklına céñdirip,
ak sözünö köndürüp,
attanıp sapar cürgöndö!"
Almambét
 üçün cărdüm mén,
Ér Kökçönün cılıçın aldım mén,
Ér Kökçö-minen uruşup,
kulday bolup culuşup
kürüñ atın öltürdüm!
Kitaydı kırğıñ kılamın,
Kızıl-baş curtun kıynamın,
istedi ama bu da ona vermedi.
Tekeçi'den ün yaparak aldığı
altmış dokuz mal ile,
kara kuyruklu deve ile,
çocuklu cariye ile,
Kök-ala'yı istedî Almambet.
İstedi, öteki vermedi.
Almambet de darıldı.
Kökçö şöyle ögündü:
"Kök-ala'yı ona vermedim!
Tekeçi ile oynash ettim,
hakkımdı onu ben aldım.
Onu kendime oynash yaptım.
Böylece işte cebir kullandım!"
Almambet kalktı, haykırdı:
"Kendini övüyorsun,
Tekeçi'yi küçük düşürüyorsun,
bana ne etmiş olursun?
Bir kadını verince
o kadına dönmem geriye,
kadın yolda pek çoktur,
hepsinin karnında çocuk var.
Ata binip gideyim ben.
Nogayların bir Er
 Camgırçı sultani var,
ona yoldaş olurum ben,
orada bir kadın kaldı,
gider onu isterim ben.
Seninle bir yerde
 oturduk ama
yine atı vermezsin!
Kök-ala'n doydu mu?
Ben bir ata değmez miyim?
Bana yaya yürü der misin?
Yaya yürü, öl der misin?
Bir atı benden nasıl esirgersin?
Kök-ala'nın dışı yün, içi bok.
Helal olse bir kazan et.
Haram olse köpeklere, kuşa yem!
Ben bir Kök-alaca'ya degez miyim?
Darıldım Kökçö'ye!
Varıp Manas'a dönmezsem,
Manas'a yoldaş olmazsam, aşkolsun!
Manas'ın aklına uyacağım,
bilgili sözlerine güvenceğim
ata binip sefere çıktıgımda."
"Ben, Manas, Almambet
 için çıkmıştım,
Er Kökçö'nün sürüsünü aldım ben,
Er Kökçö ile kavga edip,
köleler gibi dövüştüm,
rahvan atını öldürdüm!
Çinlileri boğazladım ben,
Kızıl-baş yurdunu inlettim,

MANAS DESTANI

- Біндынын журтун ийлатамын,
Тежиктін элин тербендеймин!
- 465** Ак-падыша элине
оосы түктүү Оруска
ичерине аш койгон,
ар башына чаш койгон!
Ак-падыша элине
- 470** типти өзүм катылбаймын,
кешене бууган бел болдум:
Ак-падыша элине
урушпастан эл болдум!
А жолборстай Падышам,
- 475** кайда камчың چабалбайт?
Бастырсан, жолун коо-да жок,
Ак-падыша элине
уруша-тугун жоо-да жок!
Манас Ак-падыша алдына,
- 480** Манас арызын айтты дейт.
Ак-падыша айтты дейт:
'Өңгө алыптын барына
кылбаганды кылгын!' дейт,
'Ашык барын атынба!'
- 485** Ак-падыша журтуна
түптү Манас катылба!
Ақылың чачып катылсан,
түптү мaa тарында!
Аты жокко ат берсөн
- 490** тону жокко тон берсөң,
ашы жокко аш берсөң-
көкүрөк барда жетөлөр-
сени Кудай көтөрөр,
буйрган даам ашатар,
- 495** Кудай жұскө жашатар,
от жакалай баш берер,
өмрү узак жаш берер,
бу дүнөө кештеп жүр!
Менин ошу кебим эштип жүр!
- 500** Менин бу кебимди унуссан,
жашында өлөрсүң, Манасым!
Ар дүнөөнү жасаган,
Ак-падыша дегени
Кудай үлкөн жасаган,
- 505** Кудай Ак-падышаны зор қылган
Ачуум келсе коркутамын,
Қытайдын юртун қыйнамын!
Ала-тоодай Эр Манас
Падыша-минен эл болсоң!
- 510** Айдай кашым кергемин!
Ак-падыша мен улук
эки кайш, бир тискин
Манастын ес колуна бергемин!
Манас үйгө барган соң,
- 515** атаккаси Жакып-бай
tosup чыкты Манасты:

İndiňin curtun iylatamın,
Téciktin élin térbendeymin!
Ak-padişa éline
oosı tüktüü Oruska
içerine aş koygon,
ar başına ças koygon!
Ak-padişa éline
tipti özüm katilbaymın,
késhene buuğan bél boldum:
Ak-padişa éline
uruşpastan él boldum!
A colborstoy Padişam,
kayda kamçıñ çabalbayt?
Bastırsañ, coluñ koo-da cok,
Ak-padişa éline
uruşa-tugun coo-da cok!
Manas Ak-padişa aldına,
Manas arızın aytti déyt.
Ak-padişa aytti déyt:
'Öñgö aliptin barına
kilbagändi kilgın!' déyt,
'Aşık barın atınba!
Ak-padişa curtuna
tüptü Manas katilba!
Akılıñ çacıp katilsañ,
tüptü maa tarında!
Ati cokko at bérseñ
tonu cokko ton bérseñ,
aşı cokko aş bérseñ-
kökürök barda cötölör-
seni Kuday kötörör,
buyrğan daam aşatar,
Kuday cüskö çasatara,
ot cakalay baş bérer,
ömrü uzak ças bérer,
bu dünöö kéştep cür!
Ménin oшу kébim étip cür!
Ménin bu kébimdi unussaň,
çaşında ölürsüñ, Manasım!
Ar dünöönü casagan,
Ak-padişa dégeni
Kuday ülkön casagan,
Kuday Ak-padişanı zor kılğan!
Açuum kélse korkutamın,
Kitaydin yurtun kıynamın!
Ala-tooday Ér Manas
Padışa-minen él bolsoñ!
Ayday kaşim kérgemin!
Ak-padişa mén uluk
éki kayş, bir tiskin
Manastın ös koluna bérgermin!
Manas üygö barğan soñ,
atakkasi Cakip-bay
tosup çıktı Manastı:

Hintlinin yurdunu ağlattım hep,
Tacik kavmini yere serdim!
Ak-padişa'nın milletine
ağzı tüylü Rusların ben
önüne yiyecek aş koydum,
Başının tüyü sık olan
Ak-padişa'nın kavmiyle
hiç bir vakit kavga etmem.
Kemerine bel oldum ben,
Ak-padişa'nın kavmiyle
vuruşmam, dargin yaşamam.
Kaplan doğan padişahım,
kamçın nerelere varmaz?
Toprağının sonu yoktur!
Ak-padişa'nın kavmiyle
vuruşacak millet yoktur!"
Ak-padişa'nın önünde
Manas böylece arz etti.
Ak-padişa ona dedi ki:
"Öbür alplerin hepsine,
ne yaparsan yap fakat
yiyecekleri mahvetme!
Ak-padişa'nın kavmiyle
darginlik çıkarma Manas!
Aklını kaçırıp kavga edersen
sakin gelip bana kızma!
Atsızlara et veren sen,
elbiselerle elbise veren,
aç kalanlara aş veren sen!
Göğsü hastalar öksürür!
Tanrı seni yükseltir, bil,
yiyecek aş da gönderir,
seni yüz sene yaşıtar,
ocağının etrafına başlar gönderir
Sana uzun ömr verir,
bu dünyaya kulak verme!
Dediğimi iyi işit!
Dediğimi unutursan
genç ölürsün Er Manas!
Bütün dünyayı yaratılan
adı Ak-padişa olan
hanı da Tanrı yükseltti,
onu da Tanrı yükseltti!
Kızarsam ben, korkuturum hem
Çin halkını ezerim ben!
Ala-dağ gibi Er Manas
Bu padişah ile iyi geçin!
Ay gibi kaşımı çatarım!
Ben ulu Ak-padişa,
iki kayışla bir dizgini
Manas'ın öz eline verdim!"
Manas yurduna dönünce
babası Cakip-bay
oğlu Manas'ı karşıladı:

- p,
- 'Ала-тоодай Манасым!
Кырк чоро үйгө келгендे,
үч айдан бери көрүнбей
520 кайда жүрдүң кулунум?'
Асыл тууган Эр Манас
алдынан туруп айтты дейт:
'Кан атам Жакып-бай,
Көкчөнүн бу жылкыны кууп алганда,
525 кетүнүн келген куугунун
сайып салғанда,
алтын барын алганда,
Кытайды кырып салғанда,
Жолойду жолдон чапканда,
Жамғырчын жалындырып келгенде,
530 Ағыш-минен Кожошту
айдал алып келгенде,
Аю-кем-минен Boo-бекти
айдал алып келгенде,
Эгиш-минен Сегиши
535 байлап алып келгенде,
Эр Көк-кайон, Бай-мамат
эрчиp кошо келгенде,
ошунун Ак-кула атын жараттым,
алыптыр барын бир оосума
караттым,
540 алтындан курак курадым,
Ак-падыша улуктан
барып кеңеш сурадым,
"Ак-кула атың ток болсун!
Менден, сенден улуу жок болсун!"
545 Саа кайры камчы чапканда
Ак-падыша барында
баşын койдой кесип ал!
Канын кара суудай төгүп ал!
Төгөрөк элдин барысын
550 Манас сен коркутуп алдың" деп,
"Ак-падыша элиме
түптү Манас катылба!-
О Манасым, уктуңбу?
Мениң элиме катылсан,
555 батам урар Манасты!"
Дүүм алыптан корукпаймын,
баягыдай жортпой-мун!
Кайыптын кысын Кара-бөрүк
кармап алдым таладан:
560 Шооруктун кысын Ақылай
олжолоп алдым коргондон-
кысалгандай болбодум,
кысы койнун көрбөдүм!
Кана ата Жакып-кан,
565 аргымак атын тистеткин,
аттанып кысты истеткин!
Мен жакшы катын алайын,
кысы койнун көрөйүн!"
- 'Ala-tooday Manasım!
Kırk çoro üygö kélgende,
uç aydan béri körünbey
kayda cürdüñ kulunum?'
Asıl tuuğan Ér Manas
aldınan turup aytı déyt:
'Kan atam Cakıp-bay,
Kökçönün bu cılıkını kuup alğanda,
525 kötüünük kélgen kuuğunun
sayıp salganda,
altın barın alğanda,
Kitaydı kırıp salganda,
Coloydu coldon çapkanda,
Camgırçın calındırıp kélgende,
Agiş-minen Kocoştu
aydap alıp kélgende,
Ayu-kém-minen Boo-békti
aydap alıp kélgende,
Égiş-minen Ségisti
baylap alıp kélgende,
Ér Kök-koyon, Bay-mamat
érçip koşo kélgende,
oşunun Ak-kula altın carattım,
alıptır barın bir oosuma
karattım,
altından kurak kuradım,
Ak-padişa uluktan
barıp kéneş suradım,
"Ak-kula atıñ tok bolsun!
Méden, sénden uluu çok bolsun!
Saa kayrı kamçı çapkanda
Ak-padişa barında
başın koydoy késip al!
Kanın kara suuday tögüp al!
Tögörök éldin barısın
Manas sén korkutup aldiñ" dép,
"Ak-padişa élime
tüptü Manas katılba!-
O Manasım, uktuñbu?
Méniñ élime katılsañ,
batam urar Manastı!"
Düüm alıptan korukpaymın,
bayağıday cortpoy-mun!
Kayıptın kısın Kara-börük
karmap aldım taladan:
Şooruktun kısın Akılay
olcolop aldım korğondon-
kışalğanday bolbodum,
kısı koynun körbödüm!
Kana ata Cakıp-kan,
argımak altın tistetkin,
attanıp kisti istetkin!
Mén caklı katın alayıñ,
kısı koynun köröyün!"
- "Ala-dağ gibi yüce Manasım,
kırk yiğidin eve döndüler,
sen üç aydır görünmedin,
nerede kaldın yavruçugum?"
Asıl doğan Er Manas
önünde durup dedi ki:
"Han babacığım, Cakıp-bay,
Kökçö'nün sürüsünü alıren
arkamdan geleni
boğarken
hep altınları almıştım,
Çinlileri helak ettim,
Coloy'u yolda yağma ettim.
Camgırçı'yı yalvarttım ben,
Agiş ile Kocoş'u da
önüme katıp götürdüm.
Ayu-kem ile Boo-bek'i de
önüme katıp götürdüm.
Egiş ile Segiş'i de
bağlayıp getirdim.
Kök-koyon'la Bay-mamat'ı
yanına katıp götürdüm,
böylece atım Ak-kula'yı zayıflattım,
aplilerin hepsini sözüme
tabi ettim.
Altından hali dokudum,
ulu Ak-padişa'ya gidip
ondan bir akıl sordum ben.
"Atın her zaman tok olsun!
benden senden bir ulu kimse olmasın!
Sana kamçı atan olursa,
ben Ak-padişa olup yaşadıkça
başını koyun gibi kes al!
Kanını su gibi akıt gitsin!
Milletleri baştan başa,
Manas sen korkuya saldın,
bu Ak-padişa'nın kavmine sen
sakın el süreyim deme.
Anladın mı, ey Er Manas?
Kavmimle bir dokunursan
bedduam seni mahveder!" dedi.
Hiç bir alpten korkmam ben,
eskisi gibi düşman çıkmam ben artık.
Kayıp'ın kızı Kara-börük'ü
yakaladım ovadan,
Şooruk'un kızı Nakılay'ı
ganimet aldım bir kaleden.
Henüz hiç bir kız almadım,
hiç bir kız koynu görmedim,
Cakıp Han benim han babam,
cins bir at koştur,
bin bu ata bana kız bul!
Güzel bir kadın alayıñ,
bir kız koynu göreyim!"

MANAS DESTANI

Аттанып чыктың, Жакып-бай
570 кысты таппай жүрет, дейт,
 кыдырып келе жатат, дейт.
 Бакырып үнүн майтырган,
 көп койду жәйү кайтырган
 койчу таска туш болду.
575 Койчу адам тас чакырат:
 'О Жакып-бай, токтой тур!
 Сен кара киши бөрүгүң кар қылып,
 кайдан жаның кор қылып,
 караңыда кантып жүрөсүң?
580 Сен тулку бөрүк суу қылып
 түндө кантып жүрөсүң?
 Батыр Манас уулун бар,
 бу Манастин барында
 аттан жәйү болдуңбу? -
585 Атты истеп жүрдүңбу?
 Бу Манастин барында
 тондон кемчил болдуңбу?
 Тонду истеп жүрдүңбу?
 Батыр Манас барында
590 аштан ачка болдуңбу? -
 Ашты истеп келдиңби?
 'Жәйү баскан ала-сын! -
 Мени кайда көргөн бала-сын?
 'Жакып-бай, сени мурун көрбөдүм,
595 кой кайтардым бурактан,
 даңқынды уктум ырактан-
 келбетиңнен таныдым,
 сумбатыңнан таныдым.'
 'Батыр Манас барында
600 аттан жәйү болбодум,
 атты истеп келбедим.
 Аштан ачка болбодум,
 ашты истеп келбедим.
 Тондон кемчил болбодум,
605 тонду истеп келбедим.
 Батыр Манас бу балам
 ак сакалдан ат алды,
 Ак-падыша алдына
 Манас барып бат'алды.
610 "Батасынан тойдум!" дейт,
 "Көп жортконум койдум!" дейт,
 "Жыргаганды чалғыча,
 күйөлөп сuluу катын алғыча,
 ар жыргалды көргүчө!"
615 Ак-кула атты тистетти,
 мaa кысты истетти.
 Ичериме тус истеп,
 Манастин аларына кыс истеп,
 кара киши бөркүм кар қылдым,
620 түлкү бөркүм суу қылдым.
 Кыс таб'албай бу жерде
 кайдан жаныма зар қылдым?"

Attanır çıktıñ, Cakıp-bay
 kisti tappay cüret, déyt,
 kıdırıp kéle catat, déyt.
 Bakırıp ünün maytirğan,
 köp koydu cöyü kaytirğan
 koycu taska tuş boldu.
 Koycu adam tas çakırat:
 'O Cakıp-bay, toktoy tur!
 Sén kara kişi börögүñ kar kılıp,
 kaydan canıñ kor kılıp,
 karañıda kantıp cürösün?
 Sén tülük börük suu kılıp
 tündö kantıp cürösün?
 Batır Manas uuluñ bar,
 bu Manastın barında
 attan cöyü bolduñbu? -
 Attı istep cürdüñbü?
 Bu Manastın barında
 tondon kémçil bolduñbu? -
 Tondı istep cürdüñbü?
 Batır Manas barında
 aştan ačka bolduñbu? -
 Aştı istep kéldiñbi?
 'Cöyü baskan ala-sın! -
 Méni kayda körgön bala-sın?
 'Cakıp-bay, séni murun körbödüm,"Cakıp-bay, seni önceden görmedim
 koy kaytardım buraktan,
 dañkını uktum ıraktan-
 kélbetiñnen tanıdım,
 sumbatıñnan tanıdım.'
 'Batır Manas barında
 attan cöyü bolbodum,
 attı istep kélbedim.
 Aştan ačka bolbodum,
 aştı istep kélbedim.
 Tondon kémçil bolbodum,
 tondu istep kélbedim.
 Batır Manas bu balam
 ak sakaldan at aldi,
 Ak-padişa aldına
 Manas barıp bat'aldi.
 "Batasınan toyдум!" déyt,
 "Köp cortkonum koyдум!" déyt,
 "Cırğaǵandi čalǵıcha,
 küyölöp suluu katın alǵıcha,
 ar cirǵaldı körgüçö!"
 Ak-kula attı tistetti,
 maa kisti istetti.
 İçerime tus istep,
 Manastın alarına kıs istep,
 kara kişi börküm kar kıldım,
 tülük börküm suu kıldım.
 Kıs tab' albay bu céerde
 kaydan canıma zar kıldım?"

Cakıp-bay ata atıldı,
 yolda hiç bir kız bulmadı,
 bütün yurdunu dolaştı.
 Yüksek sesle bağırarak
 sürüleri ağıla güden
 bir kel çobana rast geldi.
 Koyun çobanı dedi ki:
 "Hey Cakıp-bay dur biraz!
 Kara kalpağına kar yağdırmış,
 yüreğin neden yanık
 karanlıkta dolaşırsın?
 Tilki kalpağın ıslanmış
 gece neden dolaşırsın?
 Oğlun Er Manas var senin.
 Oğlun Er Manas yaşarken
 sen yaya mı kaldın nedir?
 Atını mı arıyorsun?
 Oğlun Er Manas yaşarken
 elbiseler mi kaldın sen?
 Elbise mi arıyorsun?
 Oğlun Er Manas yaşarken
 açlık mı çekiyorsun sen?
 Kendine aş mı arıyorsun?"
 "Çıplak ayak deli çocuk!
 Sen beni nerede gördün?"
 'Cakıp-bay, seni önceden görmedim
 çayırlarda sürü güttüm,
 namını uzaktan iştımm,
 yüzünü bilmeden tanıdım,
 yüce boyundan anladım."
 "Er Manas'ın varlığında,
 ben hiç yaya gezmedim,
 at aradığım yok benim,
 asla açlık çekmedim ben,
 hiç elbiseler kalmadım,
 kürk aradığım yok benim.
 Bahadır Manas oğlum
 ak sakal babasından at aldı,
 Ak-padişa'ya giderek
 onun duasını aldı.
 "Duasına doydum!" dedi,
 "Yola çıkmalardan vazgeçtim!" dedi,
 "Çalıp söylemek isterdim ben,
 güzel bir kızla evlenip
 bütün zevkleri tatmak isterim!"
 Atı Ak-kula'yı dizginletip
 beni kız aramağa gönderdi.
 Aşa tuz aramak için,
 Manas'a kız bulmak için
 samur kalpağı karlandı,
 tilki kalpağı ıslandı.
 Bu yerde hiç bir kız bulmadım
 canıma o kadar zar kıldım!"

- Койчу бу сөсүн эште'ди,
Жакып-байга айтты, дейт:
- 625** 'О Жакып-бай, атеке,
жалчылыктан алганым
жаңыс менин бос токтум,
токтумду кармап союон!
Саа биширип берейин!
- 630** Оң батаңды берип кет!
Кыстын жөнүн билемин.
Темир-кандын кысы Каныкей
Манаска тәңтиш кыс эде:
жекен барындай жеппинген,
- 635** жес жыгадай женилген,
алтындан сөкө кагычы,
кайн атасы Жакып-канга жагычы,
жакшы келин болочу;
кайн эне Багды-дөөлөт байбиче-
- 640** күмүштөн иймек кагычы-
байбичеге жагычы,
жакшы келин болочу!
Ошу кеш курчаган белинде,
ошу Темир-кандын элинде
- 645** Темир-кандын тилин сүүлөп туручу.
ошу аккан сууну сузучу,
Темир-кандын бере турган төрөлүк,
бербегенде бузучу,
көк-ала сакал Менди-бай-
- 650** бузукка тууган кул эде!
Темир-кан-минен Жакып-кан
кудалашып турганда,
Манас койнуна келгенде,
Менди-бай бузар барыңды:
- 655** сениң бастырган жолун коо кылып
Манас-минен Темир-кан,
өзүнүң атасы Жакып-кан,
кайн атасы Темир-кан,
үчөө энди жоо кылар-
- 660** ошу жергек азыр бол!"
Оң батасын берди дейт,
Темир-канга барды дейт.
Көк-ала сакал Менди-бай
көре койду Жакыпты.
- 665** Атка минип желди дейт,
Жакыпты жанына келди дейт.
Желип келди жанына,
Жакып-канга айтты дейт:
'Сен айгаш атың арытып,
- 670** аягы алтын-минен чарытып,
төгөрөк жүртүн аралап,
кайдан келген сен чалсың,
кайда барган сен чалсың?
Алдыңғы эрдин кезерет,
- 675** қызыл өңүң бозорот,
сен жайын жоо алып
- Коюсу бу сösün este'di,
Cakip-bayga ayttil, deyt:
'O Cakip-bay, atek, e
calçılıktan alğanım
cañis ménin bos toktum,
toktumdu karmap soyoyun!
Saa bisirip béreyin!
- Oñ batañdi béríp két!
Kistin cönün bilemin.
Témir-kandın kísı Kanikéy
Manaska téñtiş kís éde:
céken barınday céplingen,
cés ciğaday céñilgen,
altından sökö kağıçı,
kayn atası Cakip-kanğa cağıçı,
cakşı kélín boloku;
kayn éne Bagdr-döölöt baybiçé-
kümüştön iymek kağıçı-
baybiçege cağıçı,
cakşı kélín boloku!
Oşu kész kurçağan bélinde,
oşu Témir-kandın élinde
- Témir-kandın tilin süülöp turuçu,
oşu akkan suunu suzuçu,
Témir-kandın béré turğan törölük,
bérbegende buzuçu,
kök-alá sakal Méndi-bay-
buzukka tuuğan kul éde!
- Témir-kan-minen Cakip-kan
kudalaşip turğanda,
Manas koynuna kélgende,
Méndi-bay buzar barıñdı:
séniñ bastırğan colun koo kılıp
Manas-minen Témir-kan,
özünüñ atası Cakip-kan,
kayn atası Témir-kan,
üçöö éndi coo kilar-
oşu cérgka azır bol!"
- Oñ batasın bérdi deyt,
Témir-kanşa bardı deyt.
Kök-alá sakal Méndi-bay
körö koydu Cakiptı.
Atka minip céldi deyt,
Cakiptı canına kéldi deyt.
Célip kéldi canına,
Cakip-kanşa aytti deyt:
'Sén aygaş atını arıtıp,
ayağı altın-minen çaritıp,
tögörök curtun aralap,
kaydan kélgen sén çalsıñ,
kayda bargan sén çalsıñ?
Aldıñğı érdiñ kézeret,
kızıl öñüñ bozorot,
sén cayın coo alıp
- Çoban bu sözü duyunca,
Cakip-bay'a dedi ki:
"Ey Cakip-bay Han atamız,
köle hizmeti olarak,
bir tek ak kuzum var benim,
bu ak kuzuyu keserek
sana hazırlayacağım.
Hayır duanı isterim.
Güzel bir kız biliyorum,
Temir Han'in kızı Kanikéy
Manas'a denk bu kız iste,
rüzgarla saz gibi sallanır,
gelinler gibi süslüdür.
Kulağında altın küpe,
kayın pederi Cakip Han beğenirse
çoğuzel bir gelindir o.
Kayın ana Bagdr-döölöt baybiçe,
kulağında gümüş küpe,
kayın ana beğenirse
peç güzeli bir gelindir o!
Belinde sıkı bir kemeri,
Temir Han'in halkı içinde biri vardır.
Temir Han'in sözcüsüdür,
akar sudan su çeker,
Temir Han ona beylik verecek,
vermezse bozucu olur.
Kir sakallı Mendi-bay
fesatlık için doğmuştur!
Temir Han ile Cakip Han
healleşirken,
Manas'la kucaklaşırken
Mendi-bay bozmağa kalktı.
O senin bastığın yolu kurutur.
Er Manas ile Temir Han
bir de babası Cakip Han,
kayın pederi Temir Han,
üçünü birden düşman kilar.
Onun için çok dikkatli ol!"
Ona böyle dua etti.
Sonra Temir Han'a vardi,
kir sakallı Mendi-bay da
uzakdan Cakip'i gördü.
Ata atlayıp seğırtti
Cakip-bay'ın yanına geldi,
yanıbaşına sokularak
Cakip Han'a şöyle dedi:
"Sen aygaş atını yorarak,
ayağını altınla çarıklayıp,
yurdun etrafını dolaşıp
nerelerden geliyorsun?
Nereye gidersin ihtiyar?
Alt dudağın sarkmış senin,
kırlı yüzün de bozulmuş,
yazın düşmanın aldığı

- жабыгып жүргөн чалсыңбы,
кышын малын жут алып
жутап жүргөн чалсыңбы?
- 680** Айдаган малын буталып
сельбик сурап келдинби?
'Мен жайын жоо алып
жабыкканым түптү жок,
кышын малын жут алып
жутап келип жүрбеймүн,
айдаган малын буталып
сельбик сурап жүрбеймүн.
Менин батыр Манас балам бар-
Кайыптын кысын Кара-бөрүк
- 690** кармап алган таладан,
Шооруктун кызын Накылай
олжолоп алды коргондан-
кыс алгандай болгон жок,
кысы койнун көргөн жок!
- 695** Айгаш атым тистеттим,
Манаска бир сулуу кыс истеттим-
чалдыр-чулдур сүүлөгөн
тилин адам билбеген
Кытайдын журтун кыдырдым,
- 700** андан бир кыс таппадым;
кетменин талга саптаган,
кер эшегин аргымак
аттай мактаган,
загыра наны койнуна,
айры, кетмен мойнуна
- 705** Сарттын журтун кыдырдым,
батыр Манас уулума
андан сулуу таппадым;
Жалпак-тоо чыгып жайлаган,
чочконун санын кесип алып
- 710** канжыгага байлаган,
төгөрек калпак, чоктуу бөрүк
Калмактын журтун кыдырдым,
батыр Манас уулума
андан сулуу таппадым;
- 715** Калчанын журтун кыдырдым,
андан сулуу таппадым;
Кызыл-баш журтун кыдырдым,
андан сулуу таппадым;
суу башында үй бар,
- 720** үй башында бий бар
Кыргыстын журтун кыдырдым,
андан сулуу таппадым;
Ындынын журтун кыдырдым,
андан сулуу таппадым;
- 725** Тежиктин журтун кыдырдым,
андан сулуу таппадым;
Алыптын журтун айдадым,
андан сулуу таппадым;
Казактын журтун карчадым,

cabığıp cürgön çalsıñbi,
kışın malın cut alıp
cutap cürgön çalsıñbi?
Aydağan malın butalıp
sélbik surap kéldiñbi?'
'Mén cayın coo alıp
cabıkkanım tüptü cok,
kışın malin cut alıp
cutap kélép cürböymün,
aydağan malin butalıp
sélbik surap cürböymün.
Ménin batur Manas balam bar-
Kayıptın kısın Kara-börük
karmap algan taladan,
Şooruktun kızın Nakılay
olcolop aldı korgondan-
kis alğanday bolgon cok,
kısı koynun körgön cok!
Aygaş atım tistettim,
Manaska bir suluu kıs istettim-
çaldır-çuldur süylögön
tilin adam bilbegen
Kitaydin curtun kidirdim,
andan bir kıs tappadım;
kétmenin talğa saptağan,
kér éşegin arğımak
attay maktağan,
zağıra nanı koynuna,
ayrı, kétmen moynuna
Sarttin curtun kidirdim,
batır Manas uuluma
andan suluu tappadım;
Calpak-too çıçıp caylağan,
çoçkonun sanın késip alıp
kancıgaşa baylağan,
tögörök kalpak, çoktuu börük
Kalmaktın curtun kidirdim,
batır Manas uuluma
andan suluu tappadım;
Kalçanın curtun kidirdim,
andan suluu tappadım;
Kızıl-baş curtun kidirdim,
andan suluu tappadım;
suu başında üy bar,
üy başında biy bar
Kirğıstın curtun kidirdim,
andan suluu tappadım;
İndinın curtun kidirdim,
andan suluu tappadım;
Téciktin curtun kidirdim,
andan suluu tappadım;
Aliptin curtun aydadım,
andan suluu tappadım;
Kazaktın curtun karçadım,

fakir bir ihtiyar değil misin?
Kışın malını kar alan,
karda yürüyen ihtiyar değil misin?
Sürüsünü kaybedip,
sadaka istemeğe gelmedin mi?"
Ben yazın düşmanın aldığı
bir dilenci değilim.
Kışın malını kar alan
karda yürüyen değilim.
Sürüsünü kaybedip,
sadaka istemeğe gelmedim.
Benim bahadir oğlum Manas var,
Kayıp'in kızı Kara-börük'ü
bir ovada esir aldı.
Şoruk'un kızı Nakılay'ı
bir kaleden esir aldı.
Fakat o hiç evlenmedi,
hic kız koynunda yatmadı!
Bal rengi atıma bindim,
Manas'a tatsı bir kız arıyorum.
Çaldur çuldur ederek
anlaşılmaz bir dil konuşan
Çin yurdunu dolaştım ben.
Orada bir kız bulamadım,
çapaya söğütten sap takip
inatçı eşegini cins atmış
gibi methoden,
koynunda ekmek taşıyan,
boynuna çift çapa asan
Sartların yurdunu dolaştım ben.
Bahadir Manas ogluma
orada da güzel bulamadım.
Dümdüz dağlarda yazlayan
domuzun etini kesip
eğerlerine bağlayan
tekerlek kalpaklı, püskülli başlıklı,
Kalmuk yurdunu dolaştım.
Bahadir Manas ogluma
orada da güzel bulamadım.
Kalça yurduna da gittim,
orada da güzel bulamadım.
Kızıl-baş ilini dolaştım,
orada da güzel bulamadım.
Su başında evi olan
ev başında beyi olan
Kirğız yurdunu dolaştım,
orada da güzel bulamadım.
Sonra Hint yurduna gittim,
orada da kız bulamadım.
Tacik yurduna da gittim
orada da kız bulamadım.
Alpler yurduna da vardım,
orada da kız bulamadım.
Oradan Kirğız yurduna gittim,

- 730** андан сулуу таппадым!
Алда Кудай жарында,
Ак-падыша барында,
ак сакалдан ат алган
Падышадан бат' алган,
735 Ак-кула ат ток болгон!
Ак-падышадан бат' алган соң,
Манаска кеп айттар
киши жок болгон!
Темир-кан деген кан бар,
ашка салған тузу бар,
740 Каныкей деген кысы бар:
күрөкө кийсе, жеңдеш дейт,
ол Каныкей деген кыс
бу Манаска тенденш дейт-
Каныкейге жуучу түшө келдим!"
745 Көк-ала сакал Менди-бай
минген атын бура'ди,
Темир-кандын үйүнө
желип келип түштү дейт,
Темир-канга айтты дейт:
750 Тербенбегин Темир-кан,
айылыңдын кашында,
бос добөнүн башында
ак-сакалдуу Жакып-кан
айдап келген малы жок,
755 артынып келген булу жок,
жумшап келген кулу жок-
"Атка минип желдим" дейт,
"Каныкейге жуучу түшө
келдим!" дейт.
Мундай кордук болорбу,
760 мундай зордук болорбу?
Дайранын башын бургун!
Куру келген куданы
кулдарына урдургун!
Анда Темир-кан айтты дейт:
765 'Көк-ала сакал Менди-бай,
бузукка тууган кулудан
бузугуна кирбеймин!
Оң жактагы жоролор,
сол эшикten чоролор,
770 чын Жакып-кан ол болсо,
батыр Манас уулу бар!-
Башына кийген бөрүгү!
"Төгөрөктөн көп алыпты
кырамын!" десе, эрки бар!-
775 Батыр Манас уулу бар!
Оң жактагы жоролор,
сол жактагы чоролор,
атынан көтөрүп алыңар!
Аягын жерге тийгиспей
780 атынан көтөрүп алыңар!
Калың төшөк салыңар!
- andan suluu tappadim!
Alda Kuday carinda,
Ak-padişa barında,
ak sakaldan at alğan
Padışadan bat' alğan,
Ak-kula at tok bolgon!
Ak-padışadan bat' alğan soñ,
Manaska kēp aytar
kişi çok bolgon!
Témir-kan dégen kan bar,
aşka salğan tuzu bar,
Kanıkéy dégen kisi bar:
kürökö kiyise, cénadesh déyt,
ol Kanıkéy dégen kis
bu Manaska téñede déyt-
Kanıkéye cuuçu tüşö kéldim!"
Kök-alá sakal Méndi-bay
mingen atın bura'dı,
Témir-kandın üyünö
célip kélép tüştü déyt,
Témir-kanğa aytti déyt:
"Térbenbegin Témir-kan,
ayılıñdin kaşında,
bos dobönün başında
ak-sakalduu Cakıp-kan
aydap kélgen malı cok,
artinip kélgen bulu cok,
cumşap kélgen kulu cok-
"Atka minip céldim" déyt,
"Kanıkéye cuuçu tüşö
kéldim!" déyt.
Munday korduk bolorbu,
munday zorduk bolorbu?
Dayranın başın burğun!
Kuru kélgen кудanı
kuldarıña urdurgün!"
Anda Témir-kan aytti déyt:
'Kök-alá sakal Méndi-bay,
buzukka tuuğan kuludan
buzuğuna kırbeymin!
Oñ caktağı corolor,
sol éşikten çorolor,
çın Cakıp-kan ol bolso,
batır Manas uulu bar!-
Başına kiygen börüğü!
"Tögörköktön köp alipti
kırımin!" dése, érki bar!-
Batır Manas uulu bar!
Oñ caktağı corolor,
sol caktağı çorolor,
atınan kötörüp aliñar!
Ayağın cérgé tiygispey
atınan kötörüp aliñar!
Kaliñ töşök salıñar!
- hiç bir yerde kız bulamadım.
Tanrı'nın yardım ile
Ak-padişa'nın ömrü uzun olsun, .
ak sakaldan at aldı,
padişahdan dua aldı,
Ak-kula atı doydu.
Ak-padişa'nın duasını aldıkdan sonra,
Manas'a söz söyleyecek
kimse çıkmadı.
Temir Han adlı bir han varmış,
aşa katacak tuzu varmış
bir de Kanıkey adlı bir kızı varmış.
Zırhını giyince boyu onunla birmiş.
Ol Kanıkey denen kız da
oğlum Manas'a denk imiş!
Kanıkey'i istemeğe geldim!
Kir sakallı Mendi-bay da
bindiği atı döndürdü,
Temir Han'in evine doğru
koştu, sonra attan indi,
Temir Han'a şöyle dedi:
"Sakın kızma, ey Temir Han,
yurdunun kenarında hem
boz tepenin başında
ak sakallı Cakıp Han var.
Ardında sürü filan yok.
Ardında parası pulu da yok.
Kul, köle de getirmiyor.
Ata bindim koşup geldim, diyor,
Kanıkey'i istemeye
geldim, diyor!
Bu bir hakaret değil mi?
Bu bir cebir değil midir?
Nehrin başından geri çevir
eli boş gelen bu talibi!
Kullarına dayak attır!"
Temir Han ona dedi ki:
"Ey kir sakallı Mendi-bay:
Ara bozmak için doğan kul,
fesadına girmem ben.
Sağ yanında yoldaşları,
sol yanında yiğitleri,
Cakıp Han'ın, gelen o ise,
bahadır Manas oğlu var!
Başına giydiği börüğü var!
Etrafında bir çok alp var.
Yeneyim dese kuvveti var!
Bahadır Manas oğlu var!
Sağ yanında yoldaşları,
sol yanında yiğitleri,
attan indirip alın,
ayağı yere değmesin.
Attan indirip alın!
Kalin döşekler serin!"

- Багылан койдун аш биширип
нарын тартып беринер!
Байтал беден бал кымыс,
785 бал чайкатып алышар!
Чыңжырдуу кесе чыны аяк
чырмалтып аяк сунуңар!
Суусунун жакшы кандырып
калың төшөк салыңар!
- 790** Жабууну жылу жабыңар!
Тынш уктатып коюңар!
Таң агарып атканда,
ободон жылдыс батканда,
күн мурдуна тийгендө,
795 ойготуп алыш сурайн!
Ал атына мингисип
алыш дөңгө чыгайн!
Жакшы жатык кеп айссада,
жакшы жооп берейн!
- 800** Жаман катуу кеп айссада,
жаман жооп берейн!
Айтканындай кылды дейт,
эртен-минен турду дейт,
чылапчынды койду дейт,
- 805** жүсүн-колун жууду дейт,
суусунун жакшы кандырып
эн жерге барды дейт.
Жакып-кандан Темир-кан
барып кеп сурады дейт:
- 810** 'Ала-тоодай Жакып-кан,
азгансып кантып жүрөсүн?
Көк-ала сакал Менди-бай
бузукка тууган киши-де:
"Саска желип кирбе!" деп
- 815** менин турган терөлүк
бербегенде бузучу,
бузук-бузук кеп айтты.
Бузугуна кирбедим-
келип сенден көнеш сурадым.'
- 820** Анда айтты Жакып-кан:
'Менин келген жолуп сурасан,
менин кебимди эшитсөң-
башы кара, бут айры
адамсат бу жүрттән
- 825** анын барын кыдырым:
Батыр Манас уулума
түпту сулуу таппадым!
Жасаганы жарай-ок дейт,
алтын иймек каккыдай,
- 830** кайн атасы мен Жакып
макылыгы жаккыдай,
маа жакшы келин болгудай
Каныкей кысың бар-ок дейт:
"Элчиликка өлүм жок,"
- 835** жуучулукка кордук жок!"

Bağılan koydun aş bisirip
narın tartıp bériñer!
Baytal beden bal kımıs,
bal çaykatıp alıñar!
Çincirduu kése čını ayak
çirmalüp ayak sunuñar!
Suusunun cakşı kandırıp
kalıñ töşök salıñar!
Cabuunu cılı cabıñar!
Tinş uktatıp koyuñar!
Tañ ağarıpatkanda,
obodon cıldıs batkanda,
kün murduna tiygende,
oygotup alıp surayn!
Al atına mingisip
alıp döñgö çığayn!
Cakşı catık kép ayssa,
cakşı coop béreyn!
Caman katuu kép ayssa,
caman coop béreyn!
Aytkanınday kıldı déyt,
érten-minen turdu déyt,
çılapçındı koydu déyt,
cüsün-kolun cuudu déyt,
suusunun cakşı kandırıp
en cérgé bardı déyt.
Cakıp-kandan Témir-kan
barıp kép suradı déyt:
'Ala-tooday Cakıp-kan,
azgansıp kantıp cürösün?
Kök-ala sakal Méndi-bay
bužukka tuuğan kişi-de:
"Şaska célip kirbe!" dép
ménin turğan törölük
bérbegende buzuçu,
bužuk-bužuk kép aytta.
Buzuğuna kirbedim-
kélip sénden kéneş suradım.'
Anda aytta Cakıp-kan:
'Ménin kélgen colup surasañ,
ménin kébimdi éşitseñ-
başı kara, but ayrı
adamsat bu curttan
anın barın kídirdim:
Batır Manas uuluma
tüptü suluu tappadım!
Casağanı caray-ok déyt,
altın iymek kakkıday,
kayn atası mén Cakıp
makılığı cakkıday,
maa cakşı kélin bolğuday
Kanıkéy kişiñ bar-ok déyt:
"Élçilikka ölüm çok,
suuçulukka korduk çok!"

Büyük bir koynun pişirin,
misafire ikram edin.
Bal ile genç kısrak kımızı
güzelce karşıtlılsın!
Kenarlı čini kase ile
eğerlerek sunun ona.
Susuzluğunun bir güzel kandırın,
kalın döşekler yayın,
üstünü sessizce örtün,
rahat uyutun,
tan yeri ağarıp
gökte yıldızlar sönerken
gün onun yüzüne doğarken
uyandırıp görüşürüz.
Onu al ata bindirip
tepeye götürüreceğim,
güzel şeyler söyle ise
güzel cevaplar veririm!
Fakat fena şeyler söyle ise
fena da cevaplar veririm!"
Emir edileni yaptılar.
Sabah erken kalktı o,
önüne leğen koydular,
elini yüzünü yıkadı,
içeceğini bol içti,
beklenilen yere gitti.
Temir Han yaklaşıp sordu,
Cakıp Han'ın dileğini:
"Ala-dağ gibi koca Cakıp Han,
neden atlı dolaşıyorsun?
Kır sakallı Mendi-bay, bir
ara bozan köledir, bil.
Bataklığa at sürme der.
İsteyip verdiğim şeyi
bozar o, vermek istemez,
kavga çıkarın sözler söyle,
fakat ben ona aldanmam,
kendim geldim görüşmeye."
Cakıp Han da şöyle dedi:
"Geldiğim yolu soruyorsan
dinle anlatayım sana.
Başı kara iki ayaklı,
adam oğlu yurtlarını
baştan başa dolaştıım ben,
bahadir oğlum Manas'a
bir tane kız bulmadım.
Pek münevver pek yüksek,
kulağı altın küpelii,
ben kayın babası ağzından,
pek methodilmeye yakışan,
bana layık gelin olan
Kanıkéy adlı kızın varmış.
Elçiye zeval olmaz,
kız isteyene hakaret olmaz,

- Каныкейге келдим мен,
жуучу түшө келдим мен,
татасыңбы бу тусуңду?
Бересиңби бу Манаска кысыңды?"
- 840** Темир-кан туруп мına айтты:
'А Жакып-кан, тарынба!
Сенин балаң бу Манас
кудасы-минен кууша берет дебейби?
Досу-минен доолаша берет дебейби?
- 845** Карындаш-минен кармаша
берет дебейби?
Сенин балаң бу Манас
көп жортучу дебейби?
Ак-куланын куйругун бууат дейт,
төгөрек жылкы койбай кууат дейт.
- 850** Алыптар-минен алышып,
батырлар-минен сыйышып,
көкүрөк-минен эриничи
келген Ак-кула
көлдөнөн окко жактырып,
жакасы алтын ак күбө
- 855** жакалашып жоога жырттырып,
бүрөнүн алыптан өлүп калбайбы?
Менин жаңыс кысым Каныкей
бир түндүктөн күн көргөн,
бир түтүктөн суу ичкен,
- 860** жоргодон талдап бос минген,
арактан талдап бал ичкен,
желбегей желгө чыкпаган,
жел салкынын көрбөгөн,
түндө эшикке чыкпаган,
- 865** түнөгөн ашты ичпеген,
жаңыс кысым Каныкей
кара кийип калбайбы?
Жортучусун койдурсун!-
Анан кысымды беремин.
- 870** Атышканын койдурсун!
Чабышканын койдурсун!
Сайышканын койдурсун!-
Анан кысымды беремин!
Атышканын койбосо,
- 875** чабышканын койбосо,
сайышканын койбосо,
түпту кысым бербеймин!"
Алачыктай Жакып-кан,
Ала-тоодай Жакып-кан,
- 880** Жакып-кан үрпөйдү дейт
ачуу жаман келди дейт:
'Темир-кан, э Темир-кан,
менин кабактагы какчыган
богун кемирген,
мен Манаска барбасам!
- 885** Барып кабар айтпасам!
Саска желе..., Темир-кан!
- Kanikéye kéldim mén,
cuuçu töşö kéldim mén,
tatasıñbi bu tusuñdu?
Béresiñbi bu Manaska kisiñdi?"
- Témir-kan turup mına aytta:
'A Cakip-kan, tarınba!
Sénin balañ bu Manas
kudasi-minen kuuşa bérét débeybi? sağdıcıyla vuruşuyor, öyle değil mi?
Dosu-minen doolaşa bérét débeybi? Dostuya dövüşüyor, öyle değil mi?
- Karındaş-minen karmaşa
bérét débeybi?
Sénin balañ bu Manas
köp cortuçu débeybi?
Ak-kulanın kuyruğun buuat déyt,
tögörök cılık koyboy kuuat déyt.
Aliptar-minen alışip,
batırlar-minen sayışip,
kökürök-minen ériniçi
kélgén Ak-kula
köldönön okko caktırıp,
cakası altın ak kübö
cakalaşıp cooğa çirttiřip,
bürönün alıptan ölüp kalbaybi?
Ménin cañıs kısım Kanikéy
bir tündüktön kün körgön,
bir tüttükton suu içken,
corğodon taldap bos mingén,
araktan taldap bal içken,
céfbegey célgé çıkpagañ,
cél salkının körbögön,
tündö éşikke çıkpagañ,
tünögön aştı içpegen,
cañıs kısım Kanikéy
kara kiyip kalbaybi?
Cortucusun koydursun!-
Anan kısımı béremin.
Atışkanın koydursun!
Çabışkanın koydursun!
Sayışkanın koydursun!-
Anan kısımı béremin!
Atışkanın koyboso,
çabışkanın koyboso,
sayışkanın koyboso,
tüptü kısım bérbeymen!"
- Alaçiktay Cakip-kan,
Ala-tooday Cakip-kan,
Cakip-kan ürpöydü déyt
açuu caman kéldi déyt:
'Témir-kan, é Témir-kan,
ménin kabaktağı kakçıgan
boğun kémirgen,
mén Manaska barbasam!
Barıp kabar aytpasam!
Saska céle..., Témir-kan!
- ben de Kanikéy'e geldim,
onu istemeğe geldim.
Tadar misin sen bu tuzu
verir misin Manas'a kızı?"
Temir Han kalktı dedi ki:
"Cakip Han sakın darılma!
Senin oğlun bu Manas
Kardeşile dalaşıyor,
öyle değil mi?
Senin oğlun bu Manas
orada burada sürtüyor, öyle değil mi?
Atının kuyruğunu bağlayıp
hep atları toparlayıp alıyor.
Alpler ile çarpışıyor,
bahadırılarla savaşıyor,
göğüs gererek
koşan Ak-kula'yı
çapraz gelen oklardan kaçırıyor,
yakası altın ak zırhını
boğazlaşıp düşmana yırttırıyor.
Bir alp elinde ölmez mi o?
Biricik kızım Kanikéy
yalnız bacadan gün gördü,
suyu yalnız evde içti.
Seçilmiş atlara bindi.
Uzaktan gelme bal yedi,
ince elbise ile rüzgara çıktı.
Soğuk nedir hiç bilmedi,
hiç gece kapıya çıkmadı.
Dünden kalma yemek yemedi.
Biricik kızım Kanikéy
karalar giyip kalmaz mı?
Yurt gezmekten vazgeçsin,
kızımı ona vereyim.
Ok atmaktan vazgeçsin,
çarpışmaktan vazgeçsin,
bıçaklımadan vazgeçsin,
kızımı ona vereyim.
Ok atmaktan vazgeçmese,
oldurmekten vazgeçmese,
saplamaktan vazgeçmese,
kızımı asla vermem!"
Yurt gibi koca Cakip Han
Ala-dağ gibi yüce Cakip Han,
Cakip Han öfkelenmişti,
hiddetinden ateş saçıp:
"Temir Han, yay Temir Han,
benim dağ kenarındaki
bokumu kemiren
ben Manas'a varmazsam!
Varıp haber vermezsem!
Bataklığa yürü Temir Han!"

MANAS DESTANI

- Манас кызылдан желек алычы,
кыр жагына чыгычы,
кыйкырып Манас сайычы,
890 сураса бербес Каныкей,
ач билектен алычы
ат көтүнө салычы
олжо жесирин кылычы,
анды алың неге жетет?
- 895** Куймалуу жүгөн кашкасында-
Ак-падыша элинен
бөлөк башкасын(да?)
талдап түпту жарганда
"Ак-падыша бат'аламын!"
деп барганда,
айдай кашын керди-де,
900 Орустан бөлөк бу журтту
Ак-падышам аа берди-де.
Жалтып-жултуп жайда бар-
Кысың мaa бербес
жерин қайда бар?"
Анда Темир-кан айтты:
905 'Ойноп айтамын, Жакып-бай,
талкактап айтамын, Жакып-бай!
Ай караңғы түн эде:
катын-минен бала
аралашып билген күн эде.
- 910** Катынга кеңеш салайн!
Балама кеңеш салайн!
Агама кеңеш салайн!-
Анан кайтып келейн!
Тура тургун, Жакып-кан!
- 915** Баягы көк-ала сакал Менди-бай
бузукка тууган кул эде.
Падыша бере-туган
ат башындай алтынын,
кой башындай күмүшүн
- 920** "Кой!" дей-туган бузугу
ош'ол мени буспаса!
Кеңешип келейн!-
Тура тургун, Жакып-кан!"
Кайтып бутка салды дейт,
- 925** башы туулуу бийлерин,
карсы салык кандарын
ат чаптырып алды дейт,
өзү үйүнө жийды дейт:
'Кече келген Ала-тоодай
Жакып-бай,
- 930** "Саска желе киргин!" дейт,
"Жаңгыс уулум Манаска
Каныкей кысың бергин!" дейт.
Кантебис жакшылар?"
Көк-ала сакал Менди-бай
- 935** бузукка тууган кул экен,
булкулуп кобо калды дейт:

Manas kızıldan célek alıcı,
kır çağına çığıçı,
kıykırıp Manas sayıçı,
surasa bérbes Kanikéy,
aç bilekten alıcı
at kötünö salıcı
olco césirin kılıcı,
anda alını nége cétet?
Kuymaluu cügön kaşkasında-
Ak-padişa élinen
bölök başkasın(da?)
taladap tüptü carğanda
"Ak-padişa bat'alamın!"
dép barğanda,
ayday kaşın kérdi-de,
Orustan bölök bu curttu
Ak-padişam aa bérdi-de.
Caltip-cultup cayda bar-
Kısıñ maa bérbes
cériñ kayda bar?"
Anda Témir-kan aytı:
'Oynop aytamın, Cakıp-bay,
talkaktap aytamın, Cakıp-bay!
Ay karańğı tün éde:
katún-minen bala
aralaşip bilgen kün éde.
Katinǵa kéñes salayn!
Balama kéñes salayn!
Ağama kéñes salayn!-
Anan kaytip kéleyn!
Tura turğun, Cakıp-kan!
Bayaǵı kök-ala sakal Méndi-bay
buzukka tuuǵan kul éde.
Padişa béré-tuǵan
at başınday altının,
koy başınday kümüsün
"Koy!" déy-tuǵan buzuǵu
oş'ol méni buspasa!
Kéneşip kéleyn!-
Tura turğun, Cakıp-kan!"
Kaytip butka saldı déyt,
başı tuuluu biylerin,
karısı salık kandarin
at çaptırıp aldı déyt,
özü üyünö ciydi déyt:
'Kéče kélgen Ala-tooday
Cakıp-bay,
"Saska céle kirgin!" déyt,
"Cañǵıs uulum Manaska
Kanikéy kisiñ bérchin!" déyt.
Kantebis cakşilar?"
Kök-ala sakal Méndi-bay
buzukka tuuǵan kul éken,
bulkulup kobo kaldı déyt:

Manas kıızıl bayrağı alıp
dağın sırtından çıkacak,
haykırarak buraya saldıracak.
Vermediğin Kanikey'i
ince bileğinden çekip alacak,
atının arkasına atıp
esir diye götürecek,
o zaman kuvvetin ne işe yarar?
Atı süslü koşumludur.
Ak-padişa
kavminden başkasını,
sögüt dalı gibi yarar
Ak-padişa'nın duasını
alamaya gideli
ay gibi kaşını çattı,
Rus'tan başka her milleti
Ak-padişa bana verdi diyor.
Yaz günleri sıcak eser,
kızını bana vermemeye
nasıl cesaretin var?"
O zaman Temir Han da şöyle dedi
"Şaka söyledim Cakıp-bay,
latife ettim ben sana,
ay karanlık gecede olur,
karımla çocuğumla
bunu iyice düşünelim.
Gidip karımla görüşeyim,
kızımla da konuşayım,
ağabeyimle görüşeyim,
ondan sonra geleyim!
Sen burada dur, Cakıp Han!
Bayaǵı, kır sakallı Mendi-bay
ara bozmak için doğmuştur.
Padişaha layık olan şey
at başı kadar altındır,
koyun başı kadar gümüşür.
O, bunu vermeyeyim istiyor,
"Verme!" diye karşı çıkyor.
Hele gidip görüşeyim,
sen burada dur Cakıp Han!"
Kamçıyı sallayıp gitti.
Başı tuğlu beylerini
bütün nüfuzlu hanlarını
at gönderip çağırkıtı o,
kendi evine topladı:
"Dün Ala-daǵ gibи
Cakıp-bay geldi,
"Sazlıǵa bir ip ger!" dedi.
"Tek oğlum Manas'a
kızın Kanikey'i ver!" dedi.
Ne yapalım beyler?"
Kır sakallı Mendi-bay ki
ara bozmak için doğmuştur,
acele yerinden kalktı:

- 'Айдап келген малы жок,
артынып келген булу жок:
"Жаңғыс аттуу Жакыпта
940 аа қысым беремин!" деп
жаның чыгып барабы?
Дайранын башын бурамын,
катарлап калың коргон урамын,
өзүм сак боломун!
- 945** Аргымак оосын жаямын,
жаңғыс Манасты саямын,
атын ылоо қыламын-
Коркпо, коркпо, Темир-кан!
Менди-бай бу сөс айтканда,
- 950** карысы салык кандары,
башы туулуу бийлери
Менди-байга айтты дейт:
"Темир-кандын бергенине
тойбодун,
бузугунду койбодун,
- 955** көк-ала сакал сен тургай,
карьысы салык кан мен тургай,
башы туулуу мен тургай!
Ак-падыша элинен,
андан бөлөк бу элине
- 960** Манас самандай қылып сапырып,
камыштай қылып жапырып,
каркаруу бу қысын
кармап олжо қылычы,
касабалуу келинин
- 965** кармап олжо қылычы,
бодоңсуган жигитим,
батырсыган жигитим
барын қырып ийичи!
Жакып-кан чакырып алыңар!
- 970** Аягын жерге тийгиспей
так көтөрүп алыңар!
Кан тактага чыгарып
калың төшөк салыңар!
Барча-минен балкыны
- 975** алдына төшөп коюңар!
Буулум-минен бутаны
бутуна чулгап қылыңар!
Барча-минен балкыны
атына тердик буруңар!
- 980** Аракыга бал кошуп
алтындан қылган аякка
аа куюп сунуңар!
Досторконду коюңар!
Чылапчынды коюңар!
- 985** Өрүк-минен мейси
алдына барып тартыңар!
Алтындуу тондун тогусту
аа кигисип ийинер!
"Темир-кандын қысыны
- 'Aydap kélgen malı cok,
artınip kélgen bulu cok:
"Cañgis attuu Cakıpta
aa kısım béremin!" dép
canıñ çıcip barabı?
Dayranın başın buramın,
katarlap kalıñ korgon uramın,
özüm sak bolomun!
Arğımak oosın cayamın,
cañgis Manastı sayamın,
atın iloo kilamın-
Korkpo, korkpo, Témir-kan!"
Méñdi-bay bu sös aytkanda,
karısı salık kandarı,
başı tuuluu biyleri
Méñdi-bayga ayttı déyt:
"Témir-kandın bérgeñine
toyboduñ,
buzuñdu koyboduñ,
kök-ala sákál sén turğay,
karısı salık kan mén turğay,
başı tuuluu mén turğay!
Ak-padişa élinen,
andan bölök bu éline
Manas samanday kılıp sapırıp,
kamiştay kılıp capırıp,
karkaraluu bu kısın
karmap olco kılıçlı,
kasabaluu kélinin
karmap olco kılıçlı,
bodoñsuğan cigitim
batırsığan cigitim
barın kırıp iyiçi!
Cakıp-kan çakırıp alıñar!
Ayağın cérgé tiygispey
tak kötörüp alıñar!
Kan taktağa čığarıp
kalıñ töşök salıñar!
Barça-minen balkını
aldına töşöp koyuñar!
Buulum-minen butanı
butuna čulğap kırıñar!
Barça-minen balkını
atına térdik buruñar!
Araklıga bal koşup
altından kılğan ayakka
aa kuyup sunuñar!
Dostorkondu koyuñar!
Çılapçındı koyuñar!
Örük-minen méysi
aldına barıp tartıñar!
Altınduu tondun toğustu
aa kigisip iyiñer!
"Témir-kandın kısını
- "Arttan gelen sürüsü yok,
bir hazine getirmemiş,
eli boş gelen Cakıp'a
ona kızımı vereyim diyorsun.
Sen aklını mı kaybettin?
Akan suyu çevirirrim,
güçlü kaleler devirirrim,
kendim onu karşılarım,
atın ağızını yırtarım,
Manas'ı kendim öldürürüm,
atını yük atı yaparım.
Korkma, korkma, Ey Temir Han!"
Mendi-bay böyle deyince
bütün o nüfuzlu hanlar,
bütün başı tuğlu beyler
Mendi-bay'a dediler ki:
"Temir Han'ın nimetlerine
doymadın mı?
Fesatlıdan vazgeçmedin mi?
Kir sakallı bir adam oldun,
biz hep nüfuzlu hanızıز,
hep başı tuğlu beyleriz,
Ak-padişa'nın kavminden başka hep
bütün diğer milletleri
Manas saman gibi savurdu,
hepsini kamış gibi yarıdı,
başı sorguşlu kızları hep
kolundan tutup esir etti.
Duvaklı gelinleri de
yığın yığın esir aldı.
Erce çalışan gençlerin,
bu kahraman yiğitlerin
gelir hepsini mahveder!
Cakıp Han'ı çağırın!
ayağı toprağa değmesin,
hürmetle koluna girin!
Han tahtına çıkarın,
kalın döşek yaptırin,
altın işlenmiş ipekten
altına döşek yaydırın.
Yumuşak ipek örtülerle
bacaklarını sarın.
Kumaş ile Belh kumaşı ile
atına süslü çul yayın!
Rakıya bal katın da
altın bir kupaya koyup,
ona hürmetle sunun.
Sonra sofralar kurulsun,
el leğeni hazırlansın,
kuru üzümler, kaysılar,
sofrasına doldurulsun,
altılı kürklerin dokuzunu
ona hediye verin!
Temir Han'ın kızını artık

- 990** Жакып-бай куда болду!" деп
төгөрөк журту таңдасын!
"Он чункурун толтур!" деп,
"Жылкыны айдал келгин!" деп,
"Кырк чункурун толтур!" деп,
- 995** "Койду айдал келгин!" деп,
"Жұс чункурун толтур!" деп,
"Сийрды айдал келгин!" деп,
"Төрт чункурун толтур!" деп,
"Түөнү айдал келгин!" деп,
- 1000** Ашыра малды салбаспы?
Тапса айдал келбейби?
Таппаса ошунан ары кетпейби?
Айтканыңдай қылды дейт,
ашыра малды салды дейт,
- 1005** аа жарыша болду.
Жакып-бай кайтып барды Манаска,
жетип Манаска айтты дейт:
"Жортконунду
көйгүн!" дейт.
"Жортконунду койбосон,
- 1010** қысымды бербеймин!" дейт.
Кырк чороң кабар сал!
Айкырганы жолборстай
Алмамбетке кабар сал!
Алдырганы качырган кабландай
- 1015** Ажыбайга кабар сал!
Боз-адыр болпондуу
тоонын сенирдей
үстүңгү Кудай Тенридей
Манас мында турасын.
Ак-падыша улукка
- 1020** өзүң барып катарсын,
айтканын-минен болорсун!"
Манас чорону чакырды:
'Алмамбет, айда жұс жылкы!
Ажыбай, айда жұс жылкы!
- 1025** Тен өскөнүм кырк чоро,
кыркы бирдей бир төре,
кырктын кырк жұс жылкы айдаңар!
Он чункуру толбойбу?
Кырк чункуру толбойбу?
- 1030** Жұс чункуру толбойбу?
Төрт чункуру толбойбу?
Барына кабар салды,
Жакып-байдын үйүнө
Манас баштап келди дейт,
- 1035** келип үйдө түштү дейт:
'Кандай жол-минен барабыс?
Бүрөө жаман кеп айтып,
бүрөө жакшы кеп айтып
жакшылашса жакшылашып аларбыс!
- 1040** жамандашса жамандашып аларбыс!
Дүрмөттүү, мылтык түтөтүп

Cakıp-bay kuda boldu!" dép
tögörök curtu tañdasın!
"On çuñkurun tolтур!" dép,
"Cılkını aydap kélgin!" dép,
"Kırk çuñkurun tolтур!" dép,
"Koydu aydap kélgin!" dép,
"Cüs çuñkurun tolтур!" dép,
"Siyrdı aydap kélgin!" dép,
"Tört çuñkurun tolтур!" dép,
"Tüöni aydap kélgin!" dép,
Aşira maldı salbasrı?
Tapsa aydap kélbeybi?
Tappasa oşunan arı kétpaybi?
Aytkanıñday kıldı déyt,
aşira maldı saldı déyt,
aa carısa boldu.
Cakıp-bay kaytip bardı Manaska,
cétip Manaska aytı déyt:
"Cortkonuñdu
koygün!" déyt.
"Cortkonuñdu koybosooñ,
kısımdı bérbeymen!" déyt.
Kırk çoroño kabar sal!
Aykırğanı colborstoy
Almambétke kabar sal!
Aldırğanı kaçırğan kablanday
Acıbayğa kabar sal!
Boz-adır bolpoñduu toonın
séñirdey
üstüñgү Kuday Téñridey
Manasında turasıñ.
Ak-padişa ulukka
özüñ barıp katarsıñ,
aytkanın-minen bolorsuñ!"
Manas çorunu çakırdı:
'Almambét, ayda cüs cılık!
Acıbay, ayda cüs cılık!
Téñ öskönüm kırk çoro,
kırkı birdey bir törö,
kirktin kırk cüs cılık aydañar!
On çuñkuru tolboybu?
Kırk çuñkuru tolboybu?
Cüs çuñkuru tolboybu?
Tört çuñkuru tolboybu?"
Barına kabar saldı,
Cakıp-bay'dın üyüñö
Manas baştап keldi déyt,
kélip üydö tüştü déyt:
'Kanday col-minen barabis?
Büröö caman kép aytıp,
büröö cakşı kép aytıp
cakşılaşsa cakşılaşip alarbıs,
camandaşsa camandaşip alarbıs!

Dürmöttüü, miltik tütötüp

Cakıp-bay gelsin istesin.
Bütün halk ona yaşa, desin,
sonra on vadi doldurun,
yılıkyı sürüp gelin,
kırk vadi doldurun,
koyunları sürüp getirin,
yüz vadi doldurun,
sıgırları sürüp getirin,
dört vadi doldurun,
develeri sürüp getirin.
Bir çok hayvan daha getirin,
sürüleri görse gelmez mi?
Görmezse çıkip geri gitmez mi?
Söylenen bu şey yapıldı,
daha bir çok mal verildi,
istenen şey kabul edildi.
Cakıp-bay Manas'a döndü.
Evde Manas'a dedi ki:
"Yurt yurt dolaşmaktan
vazgeçeceksin
vazgeçmeyecek olursan
kızımı vermem!" dedi.
"Kırk yiğidine haber sal!
kaplanlar gibiükreyen
Almambet'e de haber sal!
Kaplan gibi sinsi koşan,
Acıbay'a da haber sal!
Boz-adır dağı tepesi
gibi heybetli
üstündeki Hüda Tanrı gibi,
Manas sen buradasın.
Ulu Ak-padişa'nın yanına
kalkıp gitmelisin sen,
dedığımı yapmalısın!"
Manas yiğitlerini çağırıldı:
"Almambet sen yüz at getir!
Acıbay sen yüz at getir!
Denk büyüdügüm kırk yiğidim ,
kırkıñız da birer efendi,
kırkıñız kırk yüz at getirin.
Bununla on vadi dolmaz mı?
Kırk vadi dolmaz mı?
Dört vadi dolmaz mı?
Dört vadi da dolmaz mı?"
Hepsine böyle haber saldı.
Cakıp-bay'in evine
başa Er Manas geldi.
Eve girip oturdu:
"Hangi yoldan gitmeliyiz?
Birisи fena söz söyleş,
öbürtü iyi söz söyleş,
iyilikle söyleneni beğeniriz,
kötü söyleyenи fena deriz!
Şurada tüten tüfeği

- аны асына алалы!
Сырдуу желең сүөлүп
карагай наиза колго алалы!
- 1045** Каттуу болуп баралы!
Жалан кылыч байланып
жалманышып баралы!
Жакшысы жандан түңүлсүн!
Жаманы мaldan түңүлсүн!"
- 1050** Айтканындай кылды дейт.
Кыргыс жылкы айдады,
карыйбаган кара атан,
арыйбаган ак атан
азык чоро артты дейт:
- 1055** 'Сiler жүре туруңар!
Мынын (?) Ак-куланы жүгүртүп
Ак-канга барып келайн!
Андан жооп алайн!
Алтындан курак курагын!
- 1060** Ак-падыша улуктан
барып кеңеш сурайын!"
Ак-куланы арым-арым жүгүртүп,
домбултуп башы-минен түйүлтүп
Ак-падыша улукка
- 1065** Манас эми барды дейт,
Ак-падышага айтты дейт:
'Талдан түпти жарамын,
Кандын кысы Каныкей
эм алгалы барамын-
- 1070** Кандай болот, Падышам?"
'Барекелди өзүңө,
маашыр boldum сөзүңө,
разы boldum өзүңө,
бейил boldum сөзүңө!
- 1075** Оң жактагы чоролор,
сол жактагы санаттар,
ак-куржунду ачыңар!
Алтын дилде алып чык!
Акчаны кошо алып чык!
- 1080** Манас кайнына барганда,
женелари келгенде,
балдыстары барганда,
алтын, күмүш акчаны
аа берсин Эр Манас!"
- 1085** Айтканынды кылды дейт:
оң эшикте төрт чоро
алтын дилде алып чыкты,
сол эшикте төрт санат
алтын, күмүш акчаны
- 1090** артып берди Манаска.
Ошу Манастин кырк чоро
ортого жолго келгенде,
Ак-кула-минен бу Манас
аа жете келди дейт.
- 1095** Анда айтты кырк чоро:
- аны асина алалы!
Sirduu célek süölüp
karağay nayza kolgo alalı!
Katuu bolup baralı!
Calan kılıç baylanıp
calmanışip baralı!
Cakşısı candan tünülsün!
Camanı maldan tünülsün!"
- Aytkanınday kıldı déyt.
Kırğıs cılık ayدادı,
karibağan kara atan,
aribağan ak atan
azık çoro arttu déyt:
'Siler cürö turuñar!
Minin (?) Ak-kulanı cügürtüp
Ak-kanğa barıp kélain!
Andan coop alayn!
Altından kurak kurağın!
Ak-padişa uluktan
barıp kèneş surayın!"
- Ak-kulanı arım-arım cügürtüp,
dombultup başı-minen tüyültüp
Ak-padişa ulukka
Manas émi bardı déyt,
Ak-padişa aytı déyt:
'Taldan tüptü caramın,
Kandın kısı Kanikéy
ém alğalı baramın-
Kanday bolot, Padişam?"
- 'Barekeldi özüñö,
maaşır boldum sözüñö,
razi boldum özüñö,
býeil boldum sözüñö!
Oñ caktağı çorolor,
sol caktağı sanattar,
ak-kurcundu açıñar!
Altın dilde alıp çık!
Akçanı koşo alıp çık!
- Manas kaynına barğanda,
cénelari kélgende,
baldistarı barğanda,
altın, kümüş akçanı
aa bérsin Ér Manas!"
- Aytkanındı kıldı déyt:
oñ éşikte tört çoro
altın dilde alıp çıktı,
sol éşikte tört sanat
altın, kümüş akçanı
artıp bérdi Manaska.
Oşu Manastın kırk çoro
orto colgo kélgende,
Ak-kula-minen bu Manas
aa céte kéldi déyt.
- Anda aytı kırk çoro:
- omzuma asayım!
Alaca bayraqıma dayanıp
çam mızrağı elime alayım!
Şiddetle oraya varayım!
Yalın kılıcımı bağlayıp,
korku saçarak varayım!
Erkeklerin seçmesi ölsün!
Hayvanların fenesi ölsün!"
- Söylediklerini yaptılar.
Kirgız at sürülerini sürdürdü,
kocamamış develere,
yorulmamış develere
yiğitler erzak yükledi:
"Siz yolunuza çıkin,
ben Ak-kulamı sürüp
Ak Han'a varıp geleyim,
ondan cevap alayım!
Bir çok altın toplayayım,
Ulu Ak-padişa'dan ben
öğüt alıp geleyim."
Ak-kulasını koşturdu,
atin başını coşturdu,
ulu Ak-padişa'ya doğru
Manas derken oraya vardi,
Ak-padişa'ya dedi ki:
"Sögündün kökünü yararım,
Hanın kızı Kanikey'i
zevce diye almaya gidiyorum,
sen ne dersin padişahım?"
- "Tebrikler olsun sana,
münasip buldum sözünü,
uygun gördüm bunu,
doğru buldum sözünü!
Sağ tarafta yiğitler,
sol tarafta ulular
ak torbaları açın,
altın para çıkarın,
üste altın da verin.
Manas kayın baba evine varınca,
yengeler de hep gelince,
balızlıklar da toplanınca
bu gümüş altın akçeleri,
onlara versin, Er Manas!"
- Söyleneni yaptılar;
sağ kapıda dört çoro
altın para getirdi,
sol tarafta ulular
altın gümüş akçeleri
getirip Manas'a verdiler.
Manas'ın kırk yiğidi de
yolun ortasına gelince
Manas atı Ak-kula ile
yolda onlara yetişti.
O zaman kırk yiğit dedi ki:

- 'Кайдан келдин сен, Манас?
Кылкандай кызыл наиза кылтайтып
Кытайды жоолап келдиңби?
Күйә сендей бolorбу?
- 1100** Карагайдай мултук асынып
Калмакты жоолап келдиңби?
Күйә сендей бolorbu?
Садагын сала курчанып
Сартты жоолап келдиңби?
- 1105** Күйә сендей бolorbu?
Тооба Тенри Кудайга,
Ак-падыша көрө алды,
жакшы көрдү Манасты!
Алтын, күмүш акчаны
- 1110** артып берди Манаска!
"Айтканымды кылгын!" дейт,
"Айлга жетип барганда,
женелери жеткенде,
балдыстары барганда,
- 1115** алтын да акча берсин!" дейт,
"Балдыстары барганда,
женелери жеткенде,
алтын, күмүш акчадан
балдысына берсин!" деп,
- 1120** "Жеңесине берсин!" деп.
Көк сакалдуу Менди-бай
бу Манасты көргөндө,
Темир-канга жүгүрүп
бузук кылып келди дейт,
- 1125** Темир-канга айтты дейт:
'Аттан, аттан, Темир-кан!
Ак асаба туу келди,
желпилдеген туу келди,
жери майшкан кол келди-
- 1130** ылдам аттан, Темир-кан!
Өгүн' айссам, болбодуң:
"Дайранын башын бурамын!" деп,
"Калың коргон урамын!" деп,
"Катарлап бекетип койомун!" деп,
- 1135** айткан тилимди албадың.
Тарбазаның оосуна
тарсылдаган көп мултук!-
Темир-кан, тес аттан!
Манас-минен кырк чоро
- 1140** эки бөлүп алалы!
Ала-жооны кылалы!"
Темир-кан айтты дейт:
'Бузукка мен кирбеймин!
Барып көрө коюңар!"
- 1145** Темир-кандын колдошу,
бирге жүрөр жолдошу
чаап барып көрсө дейт,
kyrk чоро келди дейт,
kyrk жұс жылкы айдал келди.
- 'Kaydan keldiñ sén, Manas?
Kilkanday kızıl nayza kıltayıtip
Kitaydi coolap keldiñbi?
Küyö séndey bolorbu?
Karagayday multuk asınıp
Kalmakti coolap keldiñbi?
Küyö séndey bolorbu?
Sadağın sala kurçanıp
Sartti coolap keldiñbi?
Küyö séndey bolorbu?"
'Tooba Téfiri Kudayga,
Ak-padişa körö aldı,
cakşı kördü Manastı!
Altın, kümüs akçanı
artıp bérди Manaska!
"Aytkanımdı kılğın!" déyt,
"Aylğa cétip barganda,
céñeleri cétkende,
baldıstarı barganda,
altın da akça bérsin!" déyt,
"Baldıstarı barganda,
céñeleri cétkende,
altın, kümüs akçadan
baldısına bérsin!" dép,
"Céñesine bérsin!" dép.'
Kök sakalduu Méñdi-bay
bu Manastı körgöndö,
Témir-kanga cügürüp
buzuk kılıp keldi déyt,
Témir-kanga aytti déyt:
'Attan, attan, Témir-kan!
Ak asaba tuu keldi,
céplidegen tuu keldi,
céri mayşkan kol keldi-
ıldam attan, Témir-kan!
Ögün' ayssam, bolboduñ:
"Dayranın başın buramın!" dép,
"Kalıñ korğon uramın!" dép,
"Katarlap béketiip koyomun!" dép,
aytkan tiliimdi albadıñ.
Tarbazanıñ oosuna
tarsıldağan köp multuk!-
Témir-kan, téş attan!
Manas-minen kirk çoro
éki bölüp alalı!
Ala-cooni kılalı!"
Témir-kan aytti déyt:
'Buzukka mén kırbeýmin!
Barıp körö koyuñar!'
Témir-kandıñ koldoşu,
birge cürör coldoşu
çaap barıp körsö déyt,
kirk çoro keldi déyt,
kirk cüs cilki aydap keldi.
- "Nereden geliyorsun Manas?
Kızıl mızrağını saz gibi sallayıp
Çinlilerle mi savaşıp geldin?
Senin gibi güvey olur mu?
Ağaç kökü gibi tüfeğin omuzunda
Kalmuklarla mı savaşıp geldin?
Senin gibi güvey olur mu?
Okun beline bağlanmış
Sartlarla mı cenc ettin sen?
Senin gibi güvey olur mu?"
"Tövbeler olsun Tanrıma,
Ak-padişa gördü beni.
Manas'ı güzel kabul etti.
Bir dolu altın gümüş parayı
Manas'a hediye etti.
"Söylediğimi yap!
Aşiretine dönüp varınca
yengeler hep toplanıp da
balızıtlar da gelince sen
bunu onlara hediye et,
balızıtların toplanınca,
yengeler karşılaşınca
bu altınla gümüşleri
hep balızıtlarına ver,
yengelerine hediye et!" dedi."
Kir sakallı Mendi-bay'sa
Er Manas'ı görür görmez
hemen Temir Han'a koştı
ara bozmağa koşmuştu.
Temir Han'a şöyle dedi:
"Ata bin, ata bin Temir Han!
Ak bayraklı tuğlar geldi,
yelde uçan tuğlar geldi,
yeri titreten ordu geldi!
Çabuk ata bin Temir Han!
o gün dediğimi yapmadın,
nehrin başını çevireyim dedim,
kalın bir kale kurayım dedim,
katmerli tahkim edeyim dedim.
Sen sözümüz dinlemediñ.
Kapının tam önünde,
tüfek sesleri patlıyor.
Çabuk ata bin Temir Han!
Manas'la kirk yiğidini,
ikiye bölüp alalım,
karmaşa yaratalım."
Temir Han da şöyle dedi:
"Fesatlığa ben giremem,
hele çıkışın bir bakın."
Temir Han'ın koldaşları,
yolda dahi yoldaşları
dışarı fırlayıp baktılar,
kirk yiğidin kirk yüz atla
geldiklerini gördüler.

- 1150** 'Бу немени жылкылар?'
 'Жакыптын элге салган алымы,
 Каныкейге кырк чоронун
 айдал келген калымы!'
 'Жылкыны айдал альңар!'
- 1155** Төрт чүңкурга салыңар!
 Төрт чүңкур tolso,
 битти сениң kalымың:
 төрт чүңкур tolbosо,
 сенин kalымың bitpesе-
- 1160** дагы айдал келиңер!"
 Манас жаңгыс талада түштү.
 Көк-ала сакал Mendi-bay
 Манастын кырык чорону
 ак сарай үйге кийрди,
- 1165** эшигин бекитип койду.
 Манас калды талада,
 жаңгыс калды талада.
 Кырк чоро үйгө кирген
 аракыдан талдап бал ичип
- 1170** аңкабайт, сусабайт.
 Бу Манастын жанында
 кара баштуу адам жок,
 төрт буттуу ит жок,
 саратан тамыс, күн ыссык.
- 1175** 'Манас суусалып өлүп барат!' дейт:
 'Атадан жаңгыс туубаска тооба!
 Атынды "Манас" койбоско тооба!
 Алдындан адам бар болсо,
 "Арстан Манас канты?" дейт
- 1180** келер эди жаныма:
 аркамда ини бар болсо,
 "Жаңыс Манас калды!" дейт
 келер эди толгонуп.'
 Манас аракыга бал кошкон
- 1185** кокүрүндөгү суусунун
 езү куюп ичерге
 намас кылып олтурат
 кыйныдан кыйн Манас.
 Алтымыш алты мал досу,
- 1190** мал досунун ичинде
 Кара-токо жан досу
 эшикке чыгып караса,
 pu Манастын жанында
 кара баштуу киши жок,
- 1195** төрт буттуу ит-те жок.
 Манас кара баш сыр жааны
 тартып койо берди дейт.
 Кырк чоро атка минди дейт,
 ичпей калган кырк чоро,
- 1200** татпай калган кырк чоро,
 коркуп эмди айтты дейт:
 'Pu Манастын жанында
 кара баштуу киши жок,

'Bu némeni cılıklar?'
 'Çakıptın élge salğan alımı,
 Kanıkéye kırk coronun
 aydap kélgen kalımı!'
 'Cılıkları aydap alıñar!
 Tört çuñkurğa salıñar!
 Tört çuñkur tolso,
 bitti séniñ kalımıñ:
 tört çuñkur tolbosо,
 sénin kalımıñ bitpesе-
 dağı aydap kéliñer!'
 Manas cañgis talada tüstü.
 Kök-alá sakal Méndi-bay
 Manastın kırk coronu
 ak saray üyge kiyrdi,
 éşigin békítip koydu.
 Manas kaldı talada,
 cañgis kaldı talada.
 Kırk çoro üygö kirgen
 arakıdan taldap bal içip
 añkabayt, susabayt.
 Bu Manastın canında
 kara baştuu adam çok,
 tört buttuu it çok,
 saratan tamis, kün issık.
 'Manas suusalıp ölüm barat!' déyt:
 'Atadan cañgis tuubaska tooba!
 Atıñdı "Manas" koybosko tooba!
 Aldımdan adam bar bolso,
 "Arstan Manas kanti?" déyt
 kéler édi canıma:
 arkamda ini bar bolso,
 "Cañis Manas kaldı!" déyt
 kéler édi tolgonup.'
 Manas araklıga bal koşkon
 köküründögү suusunun
 özü kuyup içerge
 namas kilip olturat
 kiyndan kÿn Manas.
 Altmış altı mal dosu,
 mal dosunun içinde
 Kara-toko can dosu
 éşikke çıgıp karasa,
 pu Manastın canında
 kara baştuu kişi çok,
 tört buttuu it-te çok.
 Manas kara baş sıra canı
 tartıp koyo bérdi déyt.
 Kırk çoro atka mindi déyt,
 içpey kalgan kırk çoro,
 tatpay kalgan kırk çoro,
 korkup émdi aytti déyt:
 'Pu Manastın canında
 kara baştuu kişi çok,

"Bunlar hangi sürü böyle?
 Cakıp'in halka saldığı alımı?
 Kanıké'e kırk yiğidin,
 getirdiği hediyedir."
 "Sürütü toplayın,
 dört vadiye doldurun,
 dört vadiyi doldurursa
 gelin borcunuz bitti demektir.
 Dört vadiyi doldurmazsa
 gelin borcu bitmemiştir
 daha hayvan getirirsınız!"
 Manas ovaya yalnız indi.
 Kır sakallı Mendi-bay'sa
 Manas'ın kırk yiğidini
 ak saray eve götürdü.
 Kapısını kilitledi.
 Manas kaldı ovada,
 yalnız kaldı ovada.
 Kırk yiğit eve girince
 ballı rakılar içtiler.
 Açlık susuzluk çekmediler.
 Manas'ın yanında ise
 kara başlı insan yoktu,
 dört ayaklı köpek bile yoktu.
 Bu çok sıcak yaz gününde
 susuzlukdan ölecekti:
 "Atadan yalnız doğmasadım, tövbe,
 adım Manas konulmasadı,
 bir ağabeyim bulunsaydı,
 arslan Manas'a ne oldu diye
 elbet yanına gelirdi.
 Küçük kardeşim olsayıdı
 Manas yalnız kaldı deyip
 koşar yanına gelirdi."
 Manas rakiya bal kattı,
 tulumundaki suyunu
 kendisi doldurup içti.
 Namaz kıldı oturup,
 çok acılar çekti Manas.
 Altmış altı mal dostu,
 mal dostlarının içinde
 Kara-toko can dostu,
 kapıdan çıkip bakındı,
 Er Manas'ın yanında hiç
 kara başlı adam yok.
 Dört ayaklı köpek bile yok.
 Manas kara baş alaca yayı,
 germiş fırlatıyordu.
 Kırk yiğidi ata bindi,
 içmeden evvel, kırk çoro,
 yemeklerden de yemeden
 korkarak şöyle dediler:
 "Er Manas'ın yanında tek
 kara başlı kişi yok,

MANAS DESTANI

- төрт буттуу ит-те жок,
1205 төре Манас кырбайбы?
 Бизди кырып ийбейби?
 Ылдам аттан, кырк чоро!
 Бис Манаска баралы,
 барып жооп айтала!"
- 1210** Биринин атын
 бири мине чапты дейт,
 биринин тонун
 бири кийе чапты дейт.
 'Аш ичпедик, таш иштик,
- 1215** Кан эшиги каалга
 кара мое-минен аш иштик,
 бек эшиги бекитип
 бекитүү-мен аш иштик!
 Ала-тоодай Манас-кан
- 1220** ашырбы экен жасканда,
 ағын суудай Манас-кан
 кечирерби экен жасканда?
 Кесичи болсоң, баш мына!
 Төгүчү болсоң, кан мына!"
- 1225** Манас күлүп ииди дейт:
 'Кырк чоро, сени кырбайын!
 Кырбайын да көрбәйүн!
 Акылы саа кылармын!
 Жоо жеринден ийтейин!"
- 1230** Саа очөшүп кантейин?
 Алтымыш танап ак чатыр
 астында жасып тики дейт.
 Манас жаңгыс олтурду.
 Күндүс коркуп кел'албай
- 1235** балдыстар-мен женелер
 күгүм кирип кеткенде,
 парчага макмалды кошуп жамынып,
 берметке шуруну кошуп тагынып,
 упага эндикти кошуп жагынып,
- 1240** ақырын басып шоодурап
 Манастьын кашына келди кыс.
 Суксурдай мойнун суналтып,
 суудай бетин кызартып,
 басып келди кашына,
- 1245** бир жанаша олтурду.
 'Кече келе жатканда,
 Ак-падыша улукка,
 аа еэүм барганды,
 алтын, күмүш акчаны
- 1250** артып берди Падышам,
 мис табакка салыңар!
 Акча алдына салыңар!"
 Айтканындай кылды дейт,
 Ажыбай акча төктү дейт.
- 1255** Эки ынак жеңеси
 'Түндө келген', деди дейт,
 'Каныкейдин койнуга

tört buttuu it-te çok,
 töro Manas kırbayı?
 Bizdi kırıp iybeybi?
 Ildam attan, kırk çoro!
 Bis Manaska baralı,
 barıp coop aytalı!"

Birinin atın
 biri mine çaptı déyt,
 birinin tonun
 biri kiye çaptı déyt.
 'Aş içpedik, taş iştik,
 Kan eşigi kaalga

kara moo-minen aş iştik,
 bek eşigi békitip
 békitüү-men aş iştik!
 Ala-tooday Manas-kan
 aşırarbi éken caskanda,
 ağıñ suuday Manas-kan
 kékirerbi éken caskanda?
 Késici bolsoñ, baş mına!
 Tögüçü bolsoñ, kan mına!"

Manas külüp iyidi déyt:
 'Kırk çoro, séni kırbayın!
 Kırbayın da körböyü!
 Akılı saa kılارмın!
 Coo cériden iyteyin!
 Saa ölçüşüp kanteyin?"

Altmış tanap ak çatır
 astında casip tiki déyt.
 Manas cañgis olturdu.
 Kündüs korkup kél'albay
 baldıstar-men céfieler
 kügüm kirip kétkende,
 parçağa makmaldı koşup camınıp,
 bérmetke şurunu koşup tağınıp,
 upaşa éndikti koşup cağınip,
 akırın basıp şoodurap

Manastın kaşına kéldi kís.
 Suksurday moynun sunaltıp,
 suuday bétin kızartıp,
 basıp kéldi kaşına,
 bir canaşa olturdu.
 'Kéçe kéle catkanda,
 Ak-padişa ulukka,
 aa özüm barganda,
 altın, kümüş akçanı
 artıp bérdi Padişam,
 mis tabakka salıñar!
 Akça aldyna salıñar!"

Aytkanınday kıldı déyt,
 Acıbay akça töktü déyt.
 Éki inak céñesi
 'Tündö kélgen', dédi déyt,
 'Kanıkéydin koynuna

dört ayaklı it bile yok.
 Manas bizi öldürmez mi?
 Hepimizi yok etmez mi?
 Ata atlayın kırk yiğit!
 Manas'ın yanına gidelim,
 ona cevap götürelim!"

Birinin atına öbürü bindi,
 yerinden ok gibi fırladı,
 birinin elbiselerini öbürü giydi,
 o da ok gibi fırladı.
 Aş değil biz, taş yedik,
 hanının kapısının
 iplerinden bir yemek yedik,
 beyin kapısının
 bağlarından bir yemek yedik!
 Ala-dağ gibi Manas Han,
 yaptığımızı bağışlar misin?
 Akan su gibi kuvvetli Manas Han,
 sucumuzu bağışlar misin?
 Başımızı kes isterSEN,
 kanımızı dök isterSEN."

Manas gülerek dedi ki:
 "Size dokunmam kırk yiğidim,
 size ellemem, tövbeler!
 Size nasihat edeceğim!
 Sizi cenk yerinden çekeceğim!
 Sizden nasıl ölçüp ne edeyim?"

Altmış kanatlı ak çadırı
 gök gibi yükseltip kurdular.
 Manas orada yalnız oturdu.
 Gündüz korkup gelmediler,
 baldızlar ile yengeler,
 gök yüzü pek kararınca
 kumashlara ipeklerere sarınip,
 kalpak mücevher takınıp
 yüzlerini de boyayıp
 ağır ağır yürüdüler.

Manas'ın yanına geldi kızlar.
 Suksur gibi boyunlarını uzatıp,
 su gibi yüzünü kızartıp,
 Manas'ın yanına geldi,
 bir kenara oturdular.
 "Gece yaklaştığında
 ulu Ak-padişa'nın ben
 yanına vardığında
 altın gümüş bir çok para
 hediyeler verdi bana padişahım,
 bakır tabaşa doldurun,
 akçaları önlerine koyun!"

Söylediğini yaptılar,
 Acıbay parayı boşalttı.
 İki güzel yengesi de
 "Gece geldi," diyerek
 "Kanıkéy'in koynuna

- жаткысалык!" деди дейт.
Түн жамынып барды дейт,
1260 Каныкейнин үйүнө келгенде,
ат байлабас ақырга
ат-та байлап койду дейт,
камчы илбес талга
камчысын илип өттү дейт,
1265 күш кондурбас туурга
күш кондуруп өттү дейт.
От жакалай казы
чимирип алыш жеди дейт.
Аягында сары бал
1270 татып өтүп кетти дейт,
байтал бенин бал қымыс
су'салып алыш жутту дейт.
Отус түмө,
он топчу
чылдыраттай чешти дейт,
1275 'жарымчык-ка төшөккө
жанаша жатып алды дейт.
Жалпайып жаткан жаман жер
Манас бек батырып койду дейт.
Темир-кан қысы Каныке
1280 уйкусунан ойгонот,
кесүн ачып копту дейт,
ала салтуу аш бычак
аны колуна алды дейт:
'Атекем Темир-кандын
1285 ат байлабас ақырга
ат байлаган ким эден?
Камчы илбес талга
камчы илген ким эден?
Күш кондурбас туурга
1290 күш кондурган ким эден?
Аягымда сары бал
татып өткөн ким эден?
Байтал бенин бал қымыс
су'салып жуткан ким эден?
1295 'Чийип койгон кат эмес,
бөлөк киши жат эмес,
тобурчак-минен ат айдал,
сан жылкы бээ айдал
он чүнкурун толтурган
1300 ошу Манас өзүмин!
'Сен кай Манассың билейн!
Атекем Темир-кандын
бу дүнөөсү жар эде,
жылкысында жүрүчү,
1305 ол жылкысын багычы
"Манас" аттуу кулу бар!
Кой кайтарып жүрүчү
койчу кулдун аты бар,
дагы "Манас" болучу!
1310 Төө кайтарған кулу бар,
- catkışalık!" dédi déyt.
Tün camınıp bardı déyt,
Kanıkéynin üyünö kélgende,
at baylabas akırğa
at-ta baylap koydu déyt,
kamçı ilbes talğa
kamçısın ilip öttü déyt,
kuş kondurbas turğा
kuş kondurup öttü déyt.
Ot cakalay kazı
çimirip alıp cédi déyt.
Ayağında sarı bal
tatıp ötüp kétti déyt,
baytal benin bal kimis
su'salıp alıp cuttu déyt.
Otus tümö,
on topchu
çıldıratpay çesti déyt,
'carımčık-ka töşökkö
canaşa catıp aldı déyt.
Calpayıp catkan caman cér
Manas bék batırıp koydu déyt.
Témir-karı kişi Kaniké
uykusunan oygonot,
köösün açıp koptu déyt,
ala saptuu aş bıçak
anı koluna aldı déyt:
'Atekem Témir-kandın
at baylabas akırğa
at baylağan kim édeñ?
Kamçı ilbes talğa
kamçı ilgen kim édeñ?
Kuş kondurbas turğा
kuş kondurğan kim édeñ?
Ayağımda sarı bal
tatıp ötkön kim édeñ?
Baytal benin bal kimis
su'salıp cıtkan kim édeñ?"
'Çiyip koygon kat émes,
bölök kişi cat émes,
toburçak-minen at aydap,
san cılık bee aydap
on çuñkurun tolтурган
oшу Manas özümin!"
'Sén kay Manassıñ bileyń!
Atekem Témir-kandın
bu dünösü car éde,
cılıkında cürücü,
ol cılıkını bağıçı
"Manas" attuu kulu bar!
Koy kaytarıp cürücü
koycu kulduñ atı bar,
dağı "Manas" bolucher!
Töö kaytarğan kulu bar,
- Er Manas'ı koyalım." dediler,
gecenin örtüsüne bürünüp gittiler.
Manas Kaníkey'in evine gelince
hiç at bağlanmamış bir ahıra
Manas atını bağladı,
hiç kamçı takılmamış bir kapıya
Manas kamçısını taktı,
kuş konmamış bir tüneğe
kuş oturtu o,
ocaktaki kazıdan
bir parça koparıp yedi,
çanaktaki tatlı balın
bir parça tadına baktı,
ballı kısrak kımızından
içi hararetini kesti,
otuz kumaş kaplı düğmeyi,
on kemik düğmeyi
sessiz sedasızca çözdü.
Kabartılmış döşegē
yanaşıp girdi yattı.
Derin uykudaki kızı
Manas sımsıkı kendine bastı.
Temir Han'ın kızı Kaníkey
uykusundan uyandı,
gözünü açıp fırladı,
alaca saplı bir bıçağı
eline alıp dedi ki:
"Benim babam Temir Han'ın
at bağlanmaz ahırasına
at bağlayan kimdir bu?
Kamçı takılmaz kapısına
kamçı takan kimdir bu?
Hiç kuş konmaz tüneğine
kuş bağlayan kimdir bu?
Çanaktaki sarı baldan
gelip tadan kimdir bu?
Kısrığın bal kımızyyla
hararet söndüren kimdir bu?"
"Yazılmış bir mektup değil,
ben bir yabancı değilim,
kamçı ile at getirdim,
sayısız kısrak getirip
on vadi dolduran
iște o Er Manas benim!"
"Hangi Manas'sın bilmem ben,
sevgili babam Temir Han'ın
bu dünyası yar idı,
sürüler ile yaşayan
onun atlarına bakan
Manas adında bir kulu var!
Koyunlarımızı güden,
bir çobanın babası var,
onun adı da Manas!
deve güden bir kulumuz var,

- аты "Манас" болучу!
Кай Манассың билейин?
Копчу, "Манас", койнумдан!
Колунду тарткын мойнумдан!
- 1315** Атекем Темир-кандын
абалак саптуу Ак-тинге
аш жүрөккө сайбасам!"
Абалак саптуу Ак-тинге
кындан сууруп алды дейт.
- 1320** Анда Манас айтат дейт:
'Каныкей адам кантесиң?
Кан баласы эркесин,
эркеликти айтасың;
бек баласы эркесин,
- 1325** эркеликти айтасың!
Каныкей адам кантесиң?"
Абалак саптуу бу бычагын
кынынан суурап алды,
Каныкей шилтеп ийди дейт,
- 1330** алача балтыр, ак билек
айрып берип кетти дейт!
Этегин бүрүп кармады,
жәчин түрүп кармады.
Анда Манас айқырды:
- 1335** 'Ерсиз жайдак болсомчу!
Катынсыс бойдок болсомчу!
Алты сан жылкы куубасам
сүрөп бери албасам!
Кара бет саа кылбасам!
- 1340** Колуна таяк бербесем,
кой көтүнө салбасам,
бе көтүнө салбасам!
Кара бет саа кылбасам!
Айкырганы жолборстай,
- 1345** аттан, аттан, Алмамбет-
жөлөнүш сары керидей,
көк-жалдуу бөрүдөй!
Күлдүр уулу Чалбайым,
аттан, аттан, ылдам бас!
- 1350** "Жакшы сулуу таптым!" деп,
Ала-тоога жортолу!
Алты сан жылкы куугалы!
Сүрөп ары берели!
Сүрөп бери алалы!
- 1355** Колуна таяк берели,
кой көтүнө салалы!
Көп ыйлатып койолу!
Антеп өчүм алайын!
Ерсис жайдак болсомчу!
- 1360** Катынсыс бойдок болсомчу!
Күчпай куруп калсамчы!
Албай арып түшсөмчү!
Кашкулак өтү барбы экен?
Кан Темир дары барбы экен?

ати "Manas" boluçu!
Kay Manassıñ bileyin?
Kopcu, "Manas", koynumdan!
Koluñdu tartkın moynumdan!
Atekem Témir-kandin
abalak saptuu Ak-tinté
ash cürokkö saybasam!"
Abalak saptuu Ak-tinté
kindan suurup aldi déyt.
Anda Manas aytat déyt:
'Kanikéy adam kantesiñ?
Kan balası érkesiñ,
érkelikti aytasiñ:
bék balası érkesiñ,
érkelikti aytasiñ!
Kanikéy adam kantesiñ?"
Abalak saptuu bu biçağın
kininan suurap aldi,
Kanikéy şiltep iydi déyt,
alaça baltır, ak bilek
ayrip bérüp kétti déyt!
Étegin bürüp karmadı,
céñin türüp karmadı.
Anda Manas aykirdı:
'Ersiz caydak bolsomchu!
Katinsıs boydok bolsomchu!
Alti san cılık kuubasam
sürüp béri albasam!
Kara bét saa kılbasam!
Koluña tayak bérbesem,
koy kötüñö salbasam,
be kötüñö salbasam!
Kara bét saa kılbasam!
Aykırğanı colborstoy,
attan, attan, Almambét-
cölönüs sarı kéridey,
kök-calduu böründöy!
Küldür uulu Çalbayım,
attan, attan, ıldam bas!
"Cakşı suluu taptım!" dép,
Ala-tooğa cortolu!
Alti san cılık kuuğalı!
Süröp ari béreli!
Süröp béri alalı!
Koluna tayak béreli,
koy kötüñö salalı!
Köp ıylatıp koyolu!
Antip öçüm alayın!
Ersis caydak bolsomchu!
Katinsıs boydok bolsomchu!
Kuçpay kurup kalsamçı!
Albay arıp tüşömçü!
Kaşkulak ötü barbi éken?
Kan Témir dari barbi éken?

onun da adı Manas!
Hangi Manas'sın ne bileyim?
Çık sen bakayım koynumdan!
Çek kollarını boynumdan!
Babam Temir Han'in bana verdiği
şu güzel gümüş hançeri
yüreciğine saplarım!"
Bu güzel saplı hançeri
siyirip kınından çıktı.
Er Manas da şöyle dedi:
"Ne yapıyorsun Kanıkey?
Nazlı büyümüş han krzisin
nazlı şeyler söylemelisin,
nazlı büyümüş bey kızısın
nazlı şeyler söylemelisin!
Ne yapıyorsun Kanıkey?"
Bu güzel saplı hançeri
Kanıkey kınından siyirip çekti,
havada salladı,
sonra da Manas'ın ak bileğini
kesiverdi!
Eteklerini beline sokup
yenlerini sıvadı.
Manas şöyle haykırdı:
Eyersiz ata bineyim!
Kadınsız bekar yaşayayım!
Altı tane sürü görüp
arkalarından koşayım!
Sana gösteririm kahpe!
Eline sopa veririm,
koyunları güttürürüm,
kısraqları güttürürüm,
sana gösteririm kahpe!
Kaplanlar gibi bağran
Almambet, haydi ata bin,
yamaçtaki dağ çaylağı sanki,
kır yelesi erkek kurt sanki!
Küldür'ün oğlu Çalbayım,
ata bin, çabuk ata bin!
Ben çok güzel bir kız buldum,
Ala-dağ'a çıkalım!
Altı sürü atı sürelim!
Sonra geriye güdelim!
Bu tarafa getirelim!
Eline bir sopa verip
koyunları güttürelim!
Ona acı çektiirelim!
Belki öcümü alırım!
Eyersiz ata bineyim!
Kadınsız bekar kalayım!
Onu sarmaktansa kuruyayım!
Onu almadan kuruyayım!
Porsuk ödü var mı sende,
başka bir ilaç ey Temir Han?

- 1365** Ичине эсип бериңер!
Тышына эсип сұртүңер!
Аракыга бал кошуп
аны ичемин, бериңер!
Кара бет саа кылбасам!
- 1370** Жийрме чором, атка мин!
Жакып-байдын жылкысын
мында алып келиңер!
Жийрме чором, аттанып
Темир-кандын жылкысын
- 1375** мында алып келиңер!
Кысын долы сактаған
элдин сулуу дегени
эл жөңгисис долы экен:
калк сулуу дегени
- 1380** калк жөңгисис долы экен!"
Токтай турғун, Манас-кан!"
кайн энеси чакырат,
'Эки тулпар баласы
бир акырга байлап коюпсун,
- 1385** жемин бирге салып коюпсун,
акырын айдал чапчып
бүрөө майып болбосун!
Эки шумкар баласын
бир төшөккө коюпсун,
- 1390** жем талашип калбасын,
бүрөө майып болбосун!
Кан баласы Каныкей,
Каныкей адам кантесин?
Бек баласы эркесин,
- 1395** эркеликти айтасың!"
Каныкей кыс айтат дейт:
'Канқылдаган ит, какпа!
Канқылдабай үшүк жат!
Мен адам көсөк илейин,
- 1400** кай Манасты билейин!
Сен Темир-кан болгула,
дөлөтүңгө тоюпсун,
жылкы баккан кулундун
атын "Манас" коюпсун,
- 1405** ар дүнөөңгө тоюпсун,
төөнү баккан кулундун
атын "Манас" коюпсун,
Кара-деөнүң уулу Карт Манас,
ол Манасты билбеймин!"
- 1410** Чыйрды-байдын чын Манас,
Жакыптын уулу жаш Манас,
онун ичинде жоо сайган!-
орчун журтка баш болгон,
алтындан курак кураган,
- 1415** "Ак-падыша" дегенден,
анан барып кенеш сураган-
карагай найза чайрыды (?),
Манастын кебин катын кайрылды!
- İçine ésip bériñer!**
Tİşına ésip sürtüñer!
Arakığa bal koşup
anı içemin, bériñer!
Kara bét saa kilbasam!
- Ciyrme çorom, atka min!**
Cakıp-baydın cılıksın
mında alıp kéliñer!
Ciyrme çorom, attanıp
Témir-kandin cılıksın
- mında alıp kéliñer!**
Kısın dolı saktağan
éldiñ suluu dégeni
él céngisis dolı éken:
kalk suluu dégeni
- kalk céngisis dolı éken!"**
'Toktay turğun, Manas-kan!"
kayn énesi çakırat,
'Éki tulpar balası
bir akırğa baylap koyupsuñ,
- cémin birge salıp koyupsuñ,**
akırın aydap çapçıp
büröö mayıp bolbosun!
Éki şumkar balasın
bir töşökkö koyupsuñ,
- cém talaşıp kalbasın,**
büröö mayıp bolbosun!
Kan balası Kanıkéy,
Kanıkéy adam kantesiñ?
- Bék balası érkeseñ,**
érkelikti aytasiñ!"
Kanıkéy kis aytat déyt:
'Kaňkildağan it, kakpa!
- Kaňkildabay üçük cat!**
Mén adam köskö ileyin,
kay Manasti bileyin!
Sén Témir-kan bolğula,
- döltüñgö toyupsun,**
cılık bakkan kuluñdun
atın "Manas" koyupsuñ,
ar dünööñgö toyupsuñ,
- töönü bakkan kuluñdun**
atın "Manas" koyupsuñ,
Kara-döönüñ uulu Kart Manas,
ol Manastı bilbeymin!"
- Çıyrdı-baydın čin Manas,**
Cakıptın uulu caş Manas,
onuñ içinde coo saygan!-
orçun curtka baş bolgon,
- altından kurak kurağan,**
"Ak-padişa" dégenden,
anan barıp kéneş surağan-
karağay nayza çayrıdı (?),
- Manastın kébin katın kayrıldı!**
- Ezip içime dökün!**
Ezip dışima sürüñ!
Rakıya bal karıştırip
onu içeyim, verin!
Sana gösteririm kahpe!
- Yirmi yiğidim ata binin!**
Cakıp-bay'in atalarını
alıp buraya getirin!
Yirmi yiğidim, ata binin!
- Temir Han'in atalarını**
alıp buraya getirin!
Kızını dolu yetiştiren,
ilin en güzel dediği,
- ilin onu yenemediği,i**
halkın en güzel dediği,
halkın yenemediği bir kızmış.
Biraz sabırlı dur, Manas Han!"
- Kayın anası şöyle haykırdı:**
"İki atın has tayıni
bir tek kaziğa bağlattın,
yemlerini bir araya koydun,
biri kazıkta tepinirse
- öbüürü rahatsız olmaz mı?**
İki sungur yavrusunu,
bir tüneğe bağlamışın
yem için kavga etmezler mi?
- Her biri rahatsız olmaz mı?**
Kanıkey ey han kızı,
Söyle ne eyledin sen?
- Nazlı büyümüş bey kızı,**
nazlı bir çocuk gibi konuş sen.
- Kanıkey söyle dedi:**
"Kımıldama it, kalkma!
Kımıldama rahat dur!
Adamım yüzüne bakayım
hangi Manas'tır bileyim!
- Sen Temir Han olalı**
devlet ile doymuşsun,
sürüne bakan kulunun kölenin
adını Manas koymuşsun,
- sen dünyaya doymuşsun,**
deve çobanı kölenin
adını Manas koymuşsun,
Kara-döö'nün oğlu kart Manas,
- bu Manas'ı ben bilmiyorum."**
Çıyırkı-bay'in oğlu asıl Manas
Cakıp'in oğlu genç Manas'ın
üstüne düşman saldı!
- Yurdumun başı olan bu,**
altın örtüler işleyen
Ak-padişa'ya giderek
ondan öğütler isteyen
- mızrak savunan Manas'ı,**
bir kadın çıkış reddekti!

Кырк чоро түн ичинде аттанды,
1420 жийрма чоро Темир-кандын
жылкысын алып келди,
жийрма чоро Жакып-кандын
жылкысын алып келди.
Эки жагы дайра көл,
1425 эки жолу бар экен,
жылкыны кийрип салды дейт,
жатты уктап калды дейт.
Таңга макул ойгонгон соң,
алтымыш танап ак чатыр
1430 ат бууна чыдабай
асманга чыгып барат дейт!
'Батыр Манас, кантебис?
Алтымыш танап ак чатыр
ат бууна чыдабай
1435 асманга чыккан ак чатыр!
'Ак таш-минен бастырып кой!
Өкөөдөн өкөө болуңар, чором,
өкөө баар бир бээ союнар, чором,
майды туурап тоюнар, чором!
1440 Аштан бир кеңеш тутулбайт,
токтон бир кеңеш кутулбайт!
Жогор жакта кара туу,
Темир-кан туу турбайбы?
Төмөн жакта кызыл туу
1445 Жакып-кан туу турбайбы?
Күндүн мурду тигенде,
нооландан кылган ак көнөк
желбегей жамынып
басып дөңгө чыгайн!
1450 Жакып-минен Темир-кан
жаңгыс уулга бат’албас,
маа жаңгыс ок, чырга (?), ат’албас,
баarendын огу ат’албас,
каранын огу ат’албас,
1455 Жакыптың элин мен саямын!
Ала-тоодай Алмамбет,
акылдуу тууган Ажыбай,
Элим, Сейит, эки уул
караңыдагы баскан
1460 карсактын исин жаңылбас
Каман, Жойпур, эки уул-
о-да чыкты аттанып,
Серек-минен Сыргак
о-да чыкты аттанып!
1465 Кырк чоро эң жаманы Таз-баймат
төрө суусаганда
түшө калып чай кайнат,
алдында атка минди дейт.
Ажыбайлап тийди дейт,
1470 Алмамбеттеп тийди дейт,
Жакып-кандын колун сайды!
Темир-канды тийди дейт,

Kırk çoro tün içinde attandı,
ciyрма çoro Témir-kandın
cilkisin alıp kéldi,
ciyрма çoro Cakip-kandın
cilkisin alıp kéldi.
Éki çağdı dayra köl,
éki colu bar éken,
cilkını kiyrip saldı déyt,
cattı uktap kaldı déyt.
Tañga makul oygonçon soñ,
altmış tanap ak çatır
at buuna çidabay
asmanğa çiğip barat déyt!
'Batır Manas, kantebis?
Altımiş tanap ak çatır
at buuna çidabay
asmanğa çikkan ak çatır!"
'Ak taş-minen bastırıp koy!
Ököödön ököö boluñar, çorom,
ököö barar bir bee soyuñar, çorom,
maydı tuurap toyuñar, çorom!
Aştan bir kéñeş tutulbayt,
tokton bir kéñeş kutulbayt!
Coğor cakta kara tuu,
Témir-kan tuu turbayı?
Tömön cakta kızıl tuu
Cakip-kan tuu turbayı?
Kündün murdu tigende,
noolandan kılğan ak könök
célbegey camınıp
basıp döñgö çığayn!
Cakip-minen Témir-kan
cañgis uulğa bat’albas,
maa cañgis ok, çırğı (?), at’albas,
barandin oğu at’albas,
karanın oğu at’albas,
Cakiptiñ élin mén sayamın!"
Ala-tooday Almambét,
akılduu tuuğan Acıbay,
Élim, Séyit, éki uul
karańıdağı başkan
karsaktın isin caňılbas
Kaman, Coypur, éki uul-
o-da çıktı attanıp,
Sérék-minen Sırgak
o-da çıktı attanıp!
Kırk çoro éñ camanı Taz-baymat
törö suusaganda
tüşö kalıp çay kaynat,
aldında atka mindi déyt.
Acıbaylap tiydi déyt,
Almambetlep tiydi déyt,
Cakip-kandın kolun saydı!
Témir-kandı tiydi déyt,

Kırk yiğit gece ata bindi,
yirmi yiğit çölden Temir Han'ın
atlarını alıp geldi.
Yirmi yiğit Cakip Han'ın
atlarını alıp geldi.
İki tarafı çevre göl,
iki tarafta iki yol,
atları yollara sürdüler,
yatıp uykuya daldılar.
sabah olup gün doğunca
altmış at dolusu ak çadır
at kokusuna dayanamayıp
çadır göge fırladı!
"Bahadır Manas, şimdi biz ne yapalım?
Altımiş ipli ak çadır
at bugusuna dayanamadı
ak çadır havaya fırladı!"
"Ak taşlarla bastırın!
İkiniz birlikte, yiğitlerim,
ikiniz gidip bir kısırak kesin yiğitlerim,
karnınızı doyurun, yiğitlerim!
Aç karnına görüşülmmez,
iyi fikirler toktan doğar!
Şu aşağıdakı kara tuğ
Temir Han'ın tuğ değil mi?
Şu yanındaki kızıl tuğ
Cakip Han'ın tuğ değil mi?
Güneş böyle parlarken
beyaz keten gömleğimi
omzuma atayım ben,
şu tepeye çıekyllim ben!
Cakip Han ile Temir Han
bir tek oğlu sıkıştırmaz,
tükfekten tek bir kurşunu
überime atamazlar,
kara, ateş silahımla
Cakip'in halkını vurayım."
Kaplan doğan Almambet
akıllı doğan Acıbay,
Elim'le Seyit, bu iki genç
kararlık gecede bile
bozkır tilkisinin izini bulan bu
Kaman, Coypur, iki genç de
ata binip yola çıktı,
Serek ile Sırgak da
ata binip yola çıktı!
Kırk yiğidin en fenesi Taz-baymat
efendisi susayıncı
attan inip çayı kaynattı,
şimdi o da ata bindi.
Acıbay nidasıyla hücum etti,
Aymambet nidasıyla hücum etti,
Cakip Han'ın ordusunu dizdi!
Temir Han'a hücum etti,

- барын сайып алды дейт!
Жакып уулы бу Манас
- 1475** Бир Каныкей деп жүрүп
Темир-кандын элинде
Каныкейди тартып алгала.
Манаска тартуу кылгалы,
кара аламан, көй Тежик
- 1480** 'Касты аламын!' деп жүгүрдү.
Каныкей киймин кийинди,
көп чогулуп келген соң,
Каныкей кор болорун билди дейт.
Жоргодон талдап бос минди.
- 1485** булгандан талдап тон кииди,
аракыдан талдап аш ишти.
Айып-кандын кысы экен,
Алтынайдай эжесин
Алмамбет атка мингисти.
- 1490** Карапыда жол тапкан
айтып жаак, кара тил,
сүүлөңкү тууган Ажыбай
аа бир кыс аткарып,
Манастын кырк чоросу
- 1495** кырк кыс аткарып алды.
Темир-кандын кысы Каныкей
kyrk чорого айтты дейт:
'Токто, токто, кырк чоро!
Сен кара да мен төрө!-
- 1500** Жакама колуң тийрбе!
Кырк чорого кырк кыс
мен алыш парамын, Каныкей,
өзүм тартуу боломун,
өзүм эл болуп келемин!
- 1505** Кырк кыс-мен аттанып,
чыгып келди Каныкей.
Кара көстүү карт Манас,
капыс жерден көрдү дейт,
kyrk чорого айтты дейт:
- 1510** 'Кара бет келе жатпайбы?
Кырктан кырк кыс алыш тыр,
алыш келе жатып тыр!
Капыс жерден чыгынчар,
олжолоп алыш келиңер!
- 1515** Кырк үй тигип коюп тур,
kyrk төшөктү салып тур!
Аргымак оосын жаялы!
Биридей кылып кармайлы!
Ач билектен алалы!
- 1520** Ат көтүнө салалы!
олжо-жесир кылалы!
Эркелеген Каныкей
эми көөнү оорысын!
Эми көтү-аркага
- 1525** жайдак атка жоорысын!
Эркелеген Каныкей
- барын sayıp aldı déyt!
Cakıp uulu bu Manas
Bir Kanıkéy dép cürüp
Témir-kandin élinde
Kanikéyi tartip alğalı.
·Manaska tartuu kılgalı,
kara alaman, köy Técik
'Kasti alamin!' dép cügürdü.
Kanikéy kiyimin kiyindi,
köp çögülüp kélgen soñ,
Kanikéy kor bolorun bildi déyt.
Corğodon taldap bos mindi,
bulğandan taldap ton kiyidi,
arakıdan taldap aş iştı.
Ayıp-kandın kişi éken,
Altınayday écesin
Almambét atka mingisti.
Karańida col tapkan
ayğır caak, kara til,
süülüñkü tuuğan Acıbay
aa bir kis atkarip,
Manastın kirk çorosu
kirk kis atkarip aldı.
Témir-kandın kişi Kanikéy
kirk çoroğو aytı déyt:
'Tokto, tokto, kirk çoro!
Sén kara da mén törö!-
Cakama koluñ tiyrbe!
Kirk çoroğو kirk kis
mén alip paramın, Kanikéy,
özüm tartuu bolomun,
özüm él bolup kélemin!
Kirk kis-men attanıp,
çığıp keldi Kanikéy.
Kara köstüü kart Manas,
kapıs cérdən kördü déyt,
kirk çoroğو aytı déyt:
'Kara bét kéle catpaybı?
Kırktan kirk kis alıp tır,
alıp kéle catıp tır!
Kapis cérdən çığıñar,
olcolop alıp kéliñer!
Kirk üy tigip koypur tur,
kirk töşöttü salıp tur!
Arğımak oosın cayalı!
Biridey kilip karmayı!
Aç bilekten alalı!
At kötüñö salalı!
olco-césir kılalı!
Érkelegen Kanikéy
émi köönü oorisın!
Émi köttü-arkaǵa
caydak atka coorisın!
Érkelegen Kanikéy
- hepsini de yere serdi!
Cakıp'in oğlu Manas
"Ey Kanıkey" diye yürüüp
Temir Han'in yurduna gitti.
Kanıkey'i alarak
Manas'a getirmek için
bütün Tacikler
kırı almağa gittiler.
Kanıkey giyiniyordu
bunlar hücum ettiği zaman,
kırı felaketi sezdi.
Seçme bir yüreğe bindi,
ipek elbiseler giydi,
yemek için rakı seçti.
Ayıp Han'ın bir kızı vardı,
Altınay bu, büyük yeğen
Almambet onu atına aldı.
Karanlıkta yolu bulan
bu aygır yanak, kara dil
hatip doğan Acıbay da
atına bir kız bindirdi,
Manas'in kirk yiğidi de
atlarına kirk kız aldı.
Temir Han'ın kızı Kanıkey
kirk yiğide şöyle dedi:
"Durun, durun, kirk yiğit!
Siz haklısınız ben han kızı!
Yakamdan tutturmanız size!
Kırkıñiza kirk tane kız
getirdim ben Kanıkey,
size kendim hediye ettim,
bense sulh elçisi geldim."
Kirk kız ile ata binip,
Kanıkey çıkışındı.
Kara gözülü Manas bunu
ta uzaklılardan görmüşü.
Kirk yiğidine dedi ki:
"Gelen şu kahpe değil mi?
Kirk tane kız seçmiş de bak
bize doğru getiriyor!
Ta buradan üstüne koşun,
esir edin getirin!
Kirk tane çadır kurun,
içine kirk döşek serin!
Atın ağızını yırtalım
onları hep birden tutalım!
İnce bileklerinden tutarak
atımızın arkasına atalım!
Hepsini esir kıtalım!
O şımarık Kanıkey'in
şimdi gönlü daralsın!
Arkaları ile altları
at üzerinde yara olsun!
Şımarık Kanıkey'in

- Эми түшсүн эсине!"
Өдө салып кетти дейт,
ылдий салып кетти дейт,
1530 Каныкей Манаска жалынат:
'Көгүрчөн ушса, жұнұн кес!
Кара бет көп сүүлөсө, тилин кес!
Сагыскан ушса, жұнұн кес!
Кара бет көп сүүлөсө, тилин кес!'
- 1535** Бу Манас сүүлөптүр:
'Сагыскан учуп сарайга түштү-
санасыс байбак, нег' ойго түштү?
Көгүрчөн учуп кек үйгө түштү-
көңүлчөк байбак, нег'
ойго түштү?'
- 1540** Эми алдынан барды дейт,
кырк үйгө түштү дейт.
Алмамбеттин түшкен үйү
көкүрөгү көнектөй,
кетү тамыр билектай
- 1545** кара кыс олтурат,
уй куймұлчак Сар'ала,
уара болду Алмамбет.
'Алмамбет жакшы кыс жокпо?
Талдап алып келиңер!'
- 1550** Темир-кандын кысы Каныкей
бардың Алтынайдын кашына:
'Сенин атаң Айып-кан,
менин атам Темир-кан
өкөлөсү бир тууган-
- 1555** ак чырагың салсанчы!
Кубулганың койсоңчы!
Үштөн чачың өрсөңчү!
Кызыл чырайың нұрбетүң
Алмамбет көрсөчү!
- 1560** Ол Алмамбет айқырса,
карап туруп ит бакпайт,
качырса, жоосы бет пакпайт,
уй куймұлчак Сар'ала
урудан құлук бөлдү дейт!
- 1565** Кек-ала сакал Менди-бай
Манас каршы өлдү дейт!
Чыңға боюң чыгарғын, әжем,
чиңгил бетиң көргөсқүн, әжем!
'Чыңға боюм чыгарбаймын,
- 1570** чиңгил бетим көргөспеймүн!
Бу кулунду мен чансам,
бу кулун мени
чанат, кантейн?"
'Манастын өзүнөн өдө эр дейт,
кечү чалған Алмамбет,
- 1575** кеңеш айткан Алмамбет,
көп сүүлөгөн Алмамбет!
Оң жагында жоро жок,
Алмамбет бөлөк сүүлөп чоро жок!
- émi tüsşün ésine!"
Ödö salıp kétti déyt,
ıldiy salıp kétti déyt,
Kanıkéy Manaska calınat:
'Kögürköñ uşşa, cünün kés!
Kara bét köp süülösö, tilin kés!
Sağıskan uşşa, cünün kés!
Kara bét köp süülösö, tilin kés!'
Bu Manas süülpötür:
'Sağıskan uçup sarayga tüstü-
sanasis baybak, nég' oygo tüstü?
Kögürköñ uçup kök üygö tüstü-
köñülçök baybak, nég'
oygo tüstü?"
Émi aldinan bardı déyt,
kırk üygö tüstü déyt.
Almambéttin tüşken üyü
kökürügü könöktöy,
kötü tamir bilektay
kara kıs olturat,
uy kuymulçak Sar'ala,
uara boldu Almambét.
'Almambét cakşı kıs cokpo?
Taldap alıp keliñer!'
- Témir-kandın kısı Kanıkéy
bardıñ Altınaydın kaşına:
'Sénin atañ Aýır-kan,
ménin atam Témir-kan
ökölösü bir tuuğan-
ak çirağıñ salsañçı!
Kubulganñ koysańčı!
Üştönçaçrıñ örsöñčı!
Kızıl çirayıñ nürbötüñ
Almambét körsöčü!
Ol Almambét akyrsa,
karap turup it bakpayt,
kaçırsa, coosi bét pakpayt,
uy kuymulçak Sar'ala
urudan külüük böldü déyt!
Kök-ala sakal Mēndi-bay
Manas karşı öldü déyt!
Çiñga boyuñ çığarğın, écem,
çiñgil bétiñ körgökşün, écem!"
'Çiñga boyum çığarbaymın,
çiñgil bétim körgöspöymün!
Bu kuluñdu mén çansam,
bu kuluñ méni
çanat, kanteyn?"
'Manastın özünön ödü ér déyt,
keçüy çalğan Almambét,
kéneş aytkan Almambét,
köp süülogon Almambét!
Oñ çağında coro cok,
Almambét bölök süülop coro col!' Almambét gibi yiğit yoktur!"
- o zaman aklı başına gelsin!"
Onlarla dağa fırladı,
sonra vadilere at saldı,
Kanikeý Manas'a yalvardı:
'Güvercin kaçarsa tüyünü kes!
Kahpe çok söylese dilini kes!
Saksagan uçarsa tüyünü kes!
Kahpe çok söylese dilini kes!"
Manas da ona dedi ki:
'Saksagan uçup saraya kondu,
akılsız kadın uslandı mı?
Güvercin uçarak saraya kondu,
aklin başına geldi
mi budala?"
Daha ileri fırlayıp
kırk çadırı geldi Manas.
Almambet'in çadırına
memeleri kova gibi,
götü kök gibi
kara bir kız oturmuştu.
Öküz kuyruklu Sarı-ala'sıyla
Almambet şaşırıp kalmıştı.
'Almambet güzel kız mı yok!
Bir tane al da gel!"
Temir Han'ın kızı Kanikeý
Altınay'ın yanına gitti:
'Aýır Han senin babandır,
Temir Han da benim babam.
İkimiz de han kızızız.
Ak çehreni açsana!
bu değişiklikten vazgeç!
Saçını üç örgü yap!
Çehreni, pembe yüzünü
gelince Almambet görsün!
Er Almambet haykırırsa,
köpek yukarı bakamaz,
kaçan düşman da bakamaz,
Kuyruk kılı bol Sarı-ala ile o
hırsızdan koşu atı aldı!
Kir sakallı Mendi-bay'sa
Manas'la vuruşurken öldü!
Güzel boyunu göster, kardeş,
ona güzel yüzünü göster, kardeş,
'Ona boyumu göstermem,
güzel yüzümü göstermem,
bu köleni ben küçümsesem
bu kölen beni kücümser,
ben ne yapayım?"
"O Manas'tan daha erdir,
geçitler geçer Almambet,
ögütler verir Almambet,
çok sözler söyle Almambet!
Sağ yanında yoldaş yoktur,
Almambet bölök süülop coro col!' Almambet gibi yiğit yoktur!"

- Тең атасын баласы,
1580 тендиғине көнөмүн,
 кендигине болбаймун!
 Кечке мал болғондо,
 бе саап болғондо,
 "Бе ағыта кой!" дерсін,
- 1585** мен тең атасын баласы
 теністей боюм чайып алар,
 ол жерине көнбәймүн,
 көнбәймүн-де болбаймун!
 "Желеден бәэ саа!" десен,
- 1590** "Кошоктон койду саа!" десен,
 үйгө меймен келгенде,
 "Кооп қымыс куй!" десен,
 "Алып келип сун!" десен,
 ол жерине болбаймун!
- 1595** Алды, эжекем, тура тур!
 Алтындан иймек бураймын,
 езүм жестемнен Манастан
 андан кеңеш сураймын!
 'Койгун, бала, сураба!
- 1600** Жакшылығы кармаса,
 жакшы үйүт (?) кеп айтар:
 жамандығы кармаса,
 жаман күт кеп айтар-
 анда көөнүң калбасын!
- 1605** Ай Алтынай, койсоңчы!
 Жакшы кебиң салсаңчы!
 Жаркып-жайнап турсаңчы!
 Сұксурдай мойнун суналтып,
 суудай бетиң қызартып,
- 1610** бала кастай барқылдан,
 алтын тондой жарқындан
 Алмамбетке көрүнгүн!
 Конок келип келгенде,
 "Кооп қымыс кой!" десем,
- 1615** "Желеден бәэ саа!" десем,
 "Кошоктон койду саа!"
 "Көп қымыс куй!" десем,
 мен, эжекем, Каныкей
 төбөнү ачык-көк урсун,
- 1620** төштүктү жер урсун!
 Үштөн чачың өрүнчү!
 Алмамбетке чының-
 миңен көрүнчү!
 'Айдай жаркып көрүнөмүн,
 күндей жаркып көрүнөмүн!-
- 1625** Талып калсын Алмамбет,
 таңданып копсун Алмамбет!
 Айып-кан-минен Темир-кан
 эми байлық талашып
 булду жийган экенде,
- 1630** Эр Манаска кыс берген,
 Эштип экен Менди-бай.
- 'Téñ atanın balası,
 téñdigine könömün,
 kéndigine bolboymun!
 Kéçke mal bolgondo,
 be saap bolgondo,
 "Be ağıta koy!" dérsiñ,
 mén téñ atanın balası
 téñistey boyum çayıp alar,
 ol cérine könböymün,
 könböymün-de bolboymun!
 "Céleden bee saa!" déseñ,
 "Koşokton koydu saa!" déseñ,
 üygö méyinen kélgende,
 "Koop kimis kuy!" déseñ,
 "Alıp kélép sun!" déseñ,
 ol cérine bolboymun!
 Aldı, écekem, tura tur!
 Altından iymek buraymin,
 özüm céstemnen Manastan
 andan kéñeş suraymin!
 'Koyğun, bala, suraba!
 Cakşılığı karmasa,
 cakşı üyüt (?) kép aytar:
 camandığı karmasa,
 caman küt kép aytar-
 anda köönüñ kalbasın!
 Ay Altınay, koyoñçı!
 Cakşı kébiñ salsañçı!
 Carkıp-caynap tursañçı!
 Suksurday moynuñ sunaltip,
 suuday bétiñ kızartip,
 bala kastay barkıldap,
 altın tondoy carkındap
 Almambétke körüngün!
 Konok kélép kélgende,
 "Koop kimis koy!" désem,
 "Céleden bee saa!" désem,
 "Koşokton koydu saa!"
 "Köp kimis kuy!" désem,
 mén, écekem, Kanikéy
 töbönü açık-kök ursun,
 töstüktü cér ursun!
 Üştöñ çäçin örünçü!
 Almambétke činiñ-
 minen körünçü!"
- 'Ayday carkıp körünömün,
 kündey carkıp körünömün!-
 Talip kalsın Almambét,
 tañdanıp kopsun Almambét!'
 Ayıp-kan-minen Témir-kan
 émi baylık talaşip
 buldu ciyğan ekende,
 Ér Manaska kıs bergen,
 Eştip éken Méndi-bay.
- "Denk babalar çocuğuyuz,
 şimdi de denk olmalıyız.
 Senden aşağı kalamam!
 Akşam olup sürü dönünce
 kısraklardan süt akarken,
 kısrakları ağıla koy dersin.
 Ben denk babanın evladıyım
 deniz gibi boyum çalkanıyor,
 bu, benim hoşuma gitmiyor,
 artık bunu istemiyorum,
 kısrakları sağ dersen,
 koyunları sağ dersen,
 eve mihman geldiği vakit
 kalk da kırmız koy dersen,
 getir bize süt dersen,
 nasıl memnun olurum ben?
 Sevgili kardeşim dur.
 Altın küpeyi takayım,
 gidip eniştəm Manas'a
 bir akıl danışayım ben!"
 "Bırak, çocuk, bir şey sorma!
 Er Manas keyifli ise
 güzel şeyler söyler sana,
 fakat keyifli değilse,
 fena sözler söyler sana,
 sakın gönlün kalmasın!
 Vazgeç bundan, ey Altınay!
 Güzel sözlerini saç hep!
 Güzelliğinle parıldı!
 Kuğu gibi boynunu bük de
 su gibi şeffaf çehreni boy'a,
 yavru bir kaz gibi salın,
 altın kumaş gibi parıldı,
 Almambet'e öyle görün!
 Misafir gelince ben sana
 kalk da kırmız ver diyecek olursam.
 bağlı kısrağı sağ diyecek olursam,
 koyunları sağ diyecek olursam,
 kalk da kırmız koy diyecek olursam
 beni, güzel kardeşim, Kanikéy'i
 tepemi gök çarpsın,
 göğsümü toprak çarpsın!
 Saçını üç örgü yap!
 Almambet'in karşısına işte
 öyle çıktı!"
- "Ay gibi parlak görünürüm,
 gün ışığı gibi görünürüm,
 dalıp kalsın Almambet,
 şaşırın kalsın Almambet!"
 Ayıp Han ile Temir Han
 yarış edip topladılar,
 hazinelarını yiğdilar,
 Er Manas'a kız verirken.
 Mendi-bay bunu iştitti.

- Темир-канга келди дейт,
Темир-канга айтты дейт:
'Кудай алсын, Темир-кан!'
- 1635** Карт атасы Жакыпка
кармап кысың бербей кал!
Айып-кандын бергени
санаты сандан өтүптүр,
акчасы миңге жетиптири,
- 1640** кече сенин кысың Каныкей
Манаска жаман кеп айттып
журтка бузук салды да,
бузук-түшүк калды да!
Атка кошуп артты дейт,
- 1645** теөгө жүгүн жүктөдү дейт,
сүүлөгөн тилин тартты дейт,
койдой кордук тартты да!-
Өлүм берсең, Темир-кан!"
Күнчүлүктөн түшчүлүк
узаткан кысын кондуруп койду,
- 1650** кайтып үйүнө чапты:
'Алтымыш тө алып кел!' деп,
'Отусуна алтын, күмүш
жүктөп келип алып кел!
Отусуна барча-минен балкыны
- 1655** жүктөп келип алып кел!
Буулум-минен бутаны
бутуна чылгоо кыларга,
алтын-минен күмүштү
атка така урага-
- 1660** аны бөлөк жүктөп кел!
Бермет-минен шуруну
бетине тагып аларга-
аны бөлөк жүктөп кел!
Көк-ала сакал Менди-бай,
- 1665** айткан сөсүм кылбасаң,
аны жүктөп келбесен,
көрүнбөгүн көзүмө,
жолобогун өзүмө!"
Кайта бутка салды дейт,
- 1670** алып үйүнө барды дейт.
Айтканындай кылды дейт:
көк-ала сакал Менди-бай
алтын-минен күмүшүн
аны жүктөп келди дейт,
- 1675** кызыл шуру, ак бермет
"Бетине тагып алсын!"
аны жүктөп келди дейт.
Токсон төөгө бул жүктөп
алып келип жүрдү дейт.
- 1680** Бу Калмактын бери жагы,
Бусурмандын ары жагы,
Көкчө-көз-минен Камаң-көз
уру үйү бар экен,
ала-көк сакал Менди-бай

Témir-kanğa kéldi déyt,
Témir-kanğa aytty déyt:
'Kuday alsın, Témir-kan!
Kart atası Cakırka
karmap kısış bérbeý kal!
Ayıp-kandın bérgeñi
sanatı sandan ötüptür,
akçası miñge cétiptir,
kéçe sénin kısış Kanikéy
Manaska caman kép aytip
curtka buzuk saldı da,
buzuk-tüsük kaldı da!
Atka koşup arttı déyt,
töögö cügün cüktödü déyt,
süülögön tilin tarttı déyt,
koydoy korduk tarttı da!-
Ölüm bérseñ, Témir-kan!"
Künçülüktön tüşçülük
uzatkan kısın kondurup koydu,
kayıtip üyenö çaptı:
'Altımiş tö alıp kél!' dép,
'Otusuna altın, kümüş
cüktöp kélép alıp kél!
Otusuna barça-minen balkını
cüktöp kélép alıp kél!
Buulum-minen butanı
butuna čılğoo kılارغا,
altın-minen kümüştü
atka taka urarǵa-
anı bölök cüktöp kél!
Bérmet-minen şurunu
bétine tağıp alarǵa-
anı bölök cüktöp kél!
Kök-alá sakal Méndi-bay,
aytkan sösüm kılbasaañ,
anı cüktöp kélbeseñ,
körünbögüñ közümö,
coloboğun özümö!"
Kayta butka saldı déyt,
alıp üyenö bardı déyt.
Aytkanıñday kıldı déyt:
kök-alá sakal Méndi-bay
altın-minen kümüsün
anı cüktöp keldi déyt,
kızıl şuru, ak bérmet
"Bétine tağıp alsın!"
anı cüktöp keldi déyt.
Tokson töögö bul cüktöp
alıp kélép cürdü déyt.
Bu Kalmaktın béri cağı,
Busurmandın ari cağı,
Kökçö-köz-minen Kamañ-köz
uru üyü bar éken,
ala-kök sakal Méndi-bay

Kalktı Temir Han'a gitti.
Temir Han'a şöyle dedi:
"Tövbeler olsun, Temir Han,
bu ihtiyar Cakıp'a
sakin kızını verme sen.
Ayıp Han'in verdiği şey
pek büyük bir servettir,
bin akçeden de fazladır.
Senin kızın Kanikéy
Manas'a fena sözler dedi.
O da yurdu alt üst etti,
her şey alt üst oldu!
Eşyayı atlara yükledi,
hazineyi de develere.
Hatip dilleri kopardı,
koynun gibi hakaret etti,
ona ölüm ver, Temir Han!"
Günlerce çabalayıp o,
kızını geçirince ele,
ata binip döndü eve.
"Altımiş deve getirin,
otuzuna altın, gümüş
yükleyin getirin,
otuzuna kadife ipek
yükleyin getirin.
Güzel ipek kumaşlarla
ayaklarını örtsin o,
altınlarla gümüşle o
atlarını nallatıversin.
Onu ayrı yükle gel!
Kadın başlığı ile mercanı
yüzüne takıp süslenir o,
bunu ayrıca yükleyin.
Kır sakallı Mendi-bay sen
dediğiimi yapmaz isen,
bunları yükletmez isen
bir daha görünme gözüme,
sakin sokulma özüme!"
Böyle deyip geri döndü,
atı evine doğru sürdü.
Hanın dedığını yaptı.
Kır sakallı Mendi-bay
altınları gümüşleri,
dediği gibi yükledi.
Kırmızı mercan, ak hotoz
yüzyü süslemek içindı.
Bunları deveye yükletti.
Doksan hayvan yükletince
kendi de yola düzüldü.
Kalmuk yurdunun beri tarafında,
müslümanların öte tarafında,
Kökçö-köz ile Kaman-köz
iki hırsızın evi vardı.
Kır sakallı Mendi-bay

1685 кабар берген экен дейт:

'Аракыга бал куюп
уу кошуп чайкаңар!
Бу Манаска берели!'
Кабар салған экен дейт.

1690 Үч-капкактын оюнда,
Үкүрчүнүн боюнда,
Ой-кайыңдын боюнда,
ак чатырды тикти дейт,
ата, Манас түштү дейт!

1695 Белден килем салды дейт,
белсенишип олтурду;
тизеден төшөк салды дейт,
тизелешип олтурду.
Уу экенин билбеди.

1700 'Үктап койомун!' деп жатты.
Өөдө болбойт бу Манас!
Серек-минен бу Сыргак
кийн калган экен дейт.
Чорону чакырды Эр Манас:

1705 'Сүүлөгөнү бирин сөс,
айгыр жаак, шириң сөс,
айгыр жаак, кара тил
Ажыбай тири калсачы!
Желөнүш сары керидей,

1710 көк-жал төбөт берүдей
Алмамбет калсачы!
Эл ичинде эрмегим
Элим, Сейит, эки уул-
анын бири калсачы!

1715 Карапыда кабыр-кубур жүгүргөн
карсақтын исин жаңылбас
Каман, Жойпур, эки уул-
анын бири калсачы!
Түндөгү дүбүрө-дүбүрө жүгүргөн

1720 түлкүнүн исин жаңылбас
Тұрсын, Тайлак, эки ууланын
бири калсачы!

анын бири калсачы!
Құлдұр уулу Чалбайым,
Чалбай уулу Албайым-

1725 анын бири калсачы!
Көктүн жылдыс батырым,
суунун кундус батырым-
анын бири калсачы!
Кырк чоронун эң жаманый

Тазбаймат,

1730 суусаганда сен түшө
калып чай кайнат!
Коктуу толуп калгали,
көй өлүмү келдиби?
Жылга толуп жаткалы,
жылкы өлүмү келдиби?

1735 Кырк чоро барын Кудай алып тыр!
Кырк чоро барын Kuday alıp tir!

cabar bergen éken déyt:

'Arakığa bal kuyup
uu koşup çaykañar!
Bu Manaska béréli!'

Kabar salğan éken déyt.
Üç-kapkaktın oyunda,
Ükürçünün boyunda,
Oy-kayıñının boyunda,
ak çatırdı tiki déyt,
ata, Manas tüstü déyt!

Belden kilem saldı déyt,
bélsenişiп olturdu;
tizeden töşök saldı déyt,
tizeleşip olturdu.
Uu ékenin bilbedi.

'Uktap koyomun!' dép cattı.
Öödö bolboyt bu Manas!
Sérék-minen bu Sırgak
kiyн kalğan éken déyt.
Çorunu çakırdı Er Manas:

'Süülögönü birin sös,
aygır caak, şirin sös,
aygır caak, kara til
Acıbay tiri kalsaçı!
Cölönüs sari kéridey,

kök-cal töböt börüdey
Almambét kalsaçı!

El içinde érmegim
Élim, Séyit, éki uul-
anın biri kalsaçı!

Karańıda kabır-kubur cügürgeñ
karsaktın isin caňıbas

Kaman, Coypur, éki uul-
anın biri kalsaçı!

Tündögү dübüro-dübürö cügürgeñ
tülkünen isin caňıbas

Türsün, Taylak, éki uulanın
biri kalsaçı!

anın biri kalsaçı!

Küldür uulu Çalbayım,
Çalbay uulu Albayım-
anın biri kalsaçı!

Köktün cildis batırıım,
suunun kundus batırıım-
anın biri kalsaçı!

Kırk çoronun éñ camanı
Tazbaymat,

suusaǵanda sén tüsö
kalıp çay kaynat!

Koktuu tolup kalgali,
koy ölümü kéldibi?

Cılga tolup catkali,
cılık ölümü kéldibi?

Kırk çoro barın Kuday alıp tir!

bunlara da haber verdi:

"Ballı rakı hazırlayın,
icine de zehir katın!
Bunu Manas'a verelim."

İşte bu emri vermişti.
Üç-kapkak vadisinde o,
Ükürçü suyu boyunda,
Oy-kayın'ın boyunda,
beyaz çadırları kurdurdu.

Derken Er Manas göründü.
Altına yünü bir kilim saldılar,
bele kadar soyunmuş oturdu,
dizinin altına bir yastık dayadılar,
bir ayagini altına alıp oturdu.

Zehir olduğunu bilmeli.
Uyumaǵa uzanmıştı,
halsiz düştü kalkamadı Manas!
Serek ile Sırgak ise,
daha geride kalmıştı.

Yiğitleri çağrırdı Er Manas:
Atasından hatip doğan
aygır yanak, keskin sözlü;
aygır yanak, kara sözlü,
Acıbay diri kalasın!

Yamaçtaki dağ çaylaǵı sankı,
kır yelesi erkek kurt sankı,
Almambet sen de diri kal!

Halkın içinden seçtiğim,
Elim ile Seyit, iki yiğit,
biriniz hayatta kalsın.

Karanlık gecede koşup,
bozkır tilkisinin izini bulan,

Kaman, Coypur, iki yiğit,
biriniz hayatta kalsın.

Karanlık gecede koşup
tilki izlerini bulan

Türsün, Taylak, iki yiğitten
bir hayatta kalsın,
biriniz hayatta kalsın.

Küldür'ün oğlu Çalbayım
Çalbay'ın oğlu Albayım,
biriniz hayatta kalsın.

Göklerin yıldız erleri,
soların kunduz erleri
biriniz hayatta kalsın.

Kırk yiğidin en fenası,
Taz-baymat,

susayıncı attan inip sen
hemen çay kaynat!

Biz daha hayatta kalalım!
Koyuna ölüm mü geldi?

Burada bir sene daha kalalım.
At sürüsüne ölüm mü geldi?

Allah kırk yiğidin hepsini alıp da

- Кырк чоронун жаманы
Серек-минен бу Сыргак
өлбөй кантып тирү калып тыр!"
Манастын көкүрөктөн
жаны кете'лек.
- 1740** Кырк чоро айтты дейт:
'Жан сактар жерин айтып кет!
Кетменин талға саптаган,
эшегин кер тор'аттай мактаган,
"Атаңдын көрү..."! Сарт уулу
- 1745** аа кирсек кантейт?
Чалдыр-чулдур сүүлөгөн
тилин адам билбegen
Кытайга кирсек кантейт?
Жалпак Тор'ат жайлланган,
- 1750** чочконун санын
канжыгага байланган
Калмакка кирсек кантейт?
Оңкогой мурун, чункур кес
Калчага кирсек кантейт?
Үрөн элек жоо эде,
- 1755** Үргеншкө кирсек кантейт?
Анда айтың Эр Манас:
'Айтканымдай кылыңар!
Айткан сөзүмнөн чыкпаңар!
Уктасам, тынч жатырсың!
- 1760** Оруска барып батырсың!
Сарттын журтун сапырдым-
типпи аа барбагын!
Калчадын журтун какчаттым-
типпи аа барбагын!
- 1765** Кытайдын журтун кырдым-
аа типти барбагын!
Тежиктин журтун тербенттим-
аа типти барбагын!
Ак-падыша улугу-
- 1770** аа барып баш койгун!-
Төбөсүн албай чач койгон,
чачын албай койгон-дыр!
Ары кирсе тойгон-дыр:
жарды барып байыган,
- 1775** жалаңач барып кийнген,
ачка барып тоюнган,
арык барып семирген!
Не кылганы эп эде,
акчасын берсе, көп эде.
- 1780** Орустун журту бооры кер,
Орустан кирип жай алғын!
Ак-канга барып аш ичкин!
Кийм чечип беричи,
Орустан жатып олут ал!
- 1785** Аракы ичиp буу чыкса,
булка ичиp суу чыкса,
Алмамбеттеп кыйгыргын,
- Kirk coronun camanı
Sérék-minen bu Sırgak
ölböy kantıp tırı kalıp tır!"
Manastın köküröktön
canı kéte'lek.
- Kirk çoro aytti déyt:
'Can saktar cérin aytıp két!
Kétmenin talğa saptagan,
ésegin kér tor'attay maktağan,
"Atañdin körü..."! Sart uulu
- aa kirsek-kanteyt?
Çaldır-çuldur süülögön
tilin adam bilbegen
Kitayga kirsek kanteyt?
Calpak Tor'at caylangan,
çoçkonun sanın
kancığa baylanğan
- Kalmakka kirsek kanteyt?
Oñkoğoy murun, çuñkur kös
Kalçağa kirsek kanteyt?
Ürön élék coo éde,
Ürgönşkö kirsek kanteyt?"
Anda aytıñ Ér Manas:
'Aytkanımday kılıñar!
Aytkan sözümnön çikpañar!
Uktasam, tıñç catırsıñ!
Oruska barıp batırsıñ!
Sarttın curtun sapırdım-
tipti aa barbağın!
Kalçadın curtun kakçattım-
tipti aa barbağın!
Kitaydin curtun kirdim-
aa tipti barbağın!
Téciktin curtun térbenttim-
aa tipti barbağın!
Ak-padişa uluğu
aa barıp baş koyğun!-
Töbösün albay çac koygon,
çaçın albay koygon-dir!
Ari kirse toygon-dır:
cardı barıp bayığan,
calañaç barıp kiyngen,
açka barıp toyungan,
arık barıp sémirgen!
Né kilgani ép éde,
akçasin bérse, köp éde.
Orustun curtu boori kér,
Orustan kirip cay alığın!
Ak-kanğa barıp aş içkin!
Kiyim céçip bériçi,
Orustan catıp olut al!
Arakı içip buu çıksa,
bulka içip suu çıksa,
Almambetlep kiyğırgın,
- kirk yiğidin en fenası
Serek ile şu Sırgak'i
nasıl diri bırakı?"
Teninden canı uçtu
Manas'in
- Kirk yiğit ona dedi ki:
"Canı koruyan yeri söyle,
sögütten baltaya sap yapan,
eşegi yağız at gibi metheden
uçursuz Sart ogluna
gidelim mi, ne dersin?
Çaldır çuldur konusan
dilini kimse anlamayan
Çin iline gitsek ne dersin?
Uzak Tor'at'ta oturan
semere domuz
budu bağlayan
- Kalmuklara gitsek ne dersin?
Gaga burunlu, çukur gözlü
Kalçalarla gitsek ne dersin?
Durmadan kanlı cenc olan
Ürgenç'e gitsek ne dersin?"
Er Manas o zaman dedin ki:
"Ne dersem onu yapın!
Sözlerimden çıkmayın!
Uyusam da dinç yaşarsınız!
Ruslara muti olun,
ben Sartları dağıtmışım,
sakin oraya gitmeyin!
Kalçaları mahvetmişim,
sakin onlara gitmeyin!
Çinlileri mahvetmişim,
sakin oraya gitmeyin!
Tacik kavmini ezmişim,
sakin oraya gitmeyin!
Ulu Ak-padişa'ya ben
gidip başımı eğmişim.
Tepesinde saçı vardır,
saçlarını kestirmez o,
oraya giden doyar,
fakir giden zengin olur,
her çıplak giden giyinir,
aç gidenin karnı doyar,
kuru gidenler yağ bağlar.
Her şeyde hak gözetilir,
para hediye edilir.
Rus milleti pek cömerttir,
Rus iline giderseniz
Ak Han ile yemek yiycin,
çıkarıp elbiselerini verir.
Rus ilinde yaşayın.
Raki için, bugu çıkar
Erce için, su çıkar.
Almambet gibi bağırin,

- Ажыбайлап кыйыргын,
Эр Манастан кыйыргын!"
- 1790** Манастын чымындай жаны
кетти дейт,
чиң үйүне кетти дейт.
Ак-сарайлап койду дейт,
көк-сарайлап койду дейт.
Тогус күнү жатты дейт,
1795 токсон-до бээ сойду дейт:
алты күнү жатты дейт,
алтыныш бээ сойду дейт.
Алтындуу тонун тогустан,
элге жыртыш берди дейт.
- 1800** Карагайдан калың табыт чаптырды,
ички жүсүн алтындал,
тышкы жүсүн күмүштөп.
Манасты табытына салды дейт,
сарайга сере кылды дейт.
- 1805** Алдыңы жерден сысын өткөрбей,
үстүңү күнден көсүн тийгиспей,
сарайга серелеп койду дейт.
Кырк чоро атка минди дейт,
Жакып-канга келди дейт.
- 1810** Кырк чоронун жакшысы,
кеңеш айткан Алмамбет,
көп сүүлөгөн Алмамбет,
Жакып-канга айтты дейт:
"Токсон тору жоргону
- 1815** токуп алғын, Жакып-кан!
Алтыныш ала жоргону
алдыңа алғын, Жакып-кан!
Жетимиш жайрен жоргону
жана алғын, Жакып-кан!
- 1820** Кең Таластай жеринден,
мундан элиң көчкүнчө,
жаккан отуң өчкүнчө,
мундан элиң көчкүнчө,
ошу жылкы түгөнгүнчө,
- 1825** карыныңды ачырба, Жакып,
ийнинди тостурба, Жакып!
Жаман кадырын айтпағын, Жакып!
"Жаңыс Манас өлдү!" деп, Жакып,
көсүндү чыгарт кылба, Жакып!
- 1830** Бек байла белинди, Жакып,
бектикке салғын көөнүндү, Жакып!
Саадагың сала курчанғын, Жакып!
Кылышыңды кыя байланғын, Жакып
Карагайдан кара мултугуң асынып
- 1835** катуулугуң койбогун!
Тушпанга барып катуу болорсун,
тууганга жакшы болорсун!
"Ообадан жылдыс батуулан,
жаңысым Манас өлдү!" деп,
1840 жабыкпагын, Жакып-кан!
- Асібаялап күйіргін,
Ер Манастан күйіргін!"
Манастан өзіндегі canı
кетті дейт,
чин үйіне кетті дейт.
Ак-сараялап койду дейт,
көк-сараялап койду дейт.
Тогус күрүү сатті дейт,
tokson-do bee soydu дейт:
алты күнү сатті дейт,
алтыншын soydu дейт.
Altınduu tonun toğustan,
élige cirtış berdi дейт.
Карағайдан калың tabit çaptırdı,
içki cüsün altındap,
tişki cüsün kümüştöp.
Manastı tabıtına saldı дейт,
sarayga sére kıldı дейт.
Aldıñı cérdən sisin ötkörböy,
üstüñü künden kösün tiygispey,
sarayga sérelep koydu дейт.
Kırk çoro atka mindi дейт,
Cakıp-kanğa keldi дейт.
Kırk çorunun cakşısı,
keñes aytkan Almambét,
köp süölögön Almambét,
Cakıp-kanşa ayttı дейт:
"Tokson toru corgonu
tokup algın, Cakıp-kan!
Altıñısalı corgonu
alduña algın, Cakıp-kan!
Cérimiş céyren corgonu
cana algın, Cakıp-kan!
Kéñ Talastay cériñden,
mundan éliñ köçküñçö,
cakkan otuñ öçküñçö,
mundan éliñ köçküñçö,
oşu cılık tüğöngünçö,
karınındı açırba, Cakıp,
iyiniñdi tosturba, Cakıp!
Caman kadirin aytpaǵın, Cakıp!
"Cañıs Manas öldü!" dép, Cakıp,
köösündü çığart kılba, Cakıp!
Bék bayla béliñdi, Cakıp,
békтикке salǵın köönüñdü, Cakıp!
Saadağının sala kurçanǵın, Cakıp!
Kılıçında kıya baylanǵın, Cakıp
Karaǵaydan kara multuǵuñ asınıp
katuuluğuñ koyboǵun!
Tuşpanǵa barıp katuu bolorsuñ,
tuuǵanǵa cakşı bolorsuñ!
"Oobadan cıldıs batuulan,
cañısim Manas öldü!" dép,
cabıkpaǵın, Cakıp-kan!
- Acıbay gibi haykırın,
Er Manas gibi kükreyin!"
Manas'ın canı
uçmuştu,
asıl evine gitmişti.
Ak saray gibi bir bina yaptılar,
mavi bir mezar yaptılar,
dokuz gün orada kaldılar,
doksan kısrak kestiler,
altı gün orada kaldılar,
altmış kısrak kestirip
dokuz kat da altın kumaş
bulup halka dağıttılar.
Çamdan da bir tabut yapıp
iç yüzünü altın kapladılar
diş yüzünü gümüş kapladılar.
Tabuta Manas'ı koydular,
mezarı sıkıca kapadılar.
Yerden nem sizmasın diye,
güneş de vurmasın diye
sarayı içine koydular.
Kırk yiğidin atlara binip
Cakıp Han'ın evine döndüler.
Kırk yiğidin en iyisi
pek akıllı Almambet,
gür konuşan Almambet
Cakıp Han'a şöyle dedi:
"Doksan doru yükük al da
hepsine eyer vurdur, Cakıp Han,
altmış da alaca yükük
önüne kat, sen Cakıp Han,
yetmiş tane de al yükük
yanına al, sen Cakıp Han!
Geniş Talas ovاسından
halkın çekiliп göçünce,
yanan ocağın sonunce,
kavmin buradan göçünce,
at sürülerin tükenince,
karnın aç kalmasın, Cakıp,
elbisen yırtımasın, Cakıp,
acılarını söyleme, Cakıp,
oğlun Manas öldü diye
gözlerini çıkarma Cakıp!
Belini sıkı bağla, Cakıp,
gönlüne kuvvet ver, Cakıp,
beline okunu bağla, Cakıp,
kılıçını yanına as, Cakıp,
kara tüfeğini de al, Cakıp,
katılığını bırakma, Cakıp,
düşmana varıp katı ol, Cakıp,
akrabana yumuşak ol!
Varsın gökte yıldız batsın
biricik Manasım öldü diye,
sen kendin batıp gitme, Cakıp Han!

- Манастын барлығындай катуулан!"
Байдын уулу бу Бакай
Жакып-канга айтты дейт:
'Тууганды тоодай көтөргүн, Жакып,
1845 Тушпанды кара койдой
бөктөргүн, Жакып!
Жакшылар үйдөн чыкпай колосун,
жамандар қантип саа жолосун!
Ошу айтканыма унутпа, Жакып!
Бир түндүктөн күн ичкен,
1850 бир түгүктөн суу ичкен,
Манас-минен бир курсакка
жатышкан,
бирге эмчектен эмискен,
Манастын карындаши Кардыгач
карый болуп калбасын!
1855 Энеси Багды-дөөлөт байбиче
келиктей кедендейп
Сарт машагын тербесин!
Кан атасы Жакып-кан
тоодак күштай тоңкөндөп
1860 Сарт орограм орбосун!
Манасың өлгөн болсо,
Алмамбеттей батыр бар,
Ажыбайдай жакшың бар,
соорунчы, кара далычы,
1865 ол чороң дагы бар.
Сениң уулуңнун Манастын
алтымыш алты мал досу,
мал досунун ичинде
кыяматтык Кара-токо жан досу!
1870 Ак-борчук атың жандачы!
Кырк чоронун бүрөөнү тандачы!
Айкаш атың тандачы!
Кырк чоронун жакшысын тандачы!
Көчкөндө төөңдүй айдасын!
1875 Өрүүдө бээнди байласын!
Конок келип конгondo,
кол куушуруп атасын!
Үйүнө төшөк алчайтсын (?)!
Төрдөн төшөк жийдүрбай,
1880 төбөдөн жийн таркаттай,
Манастын бардыгыдай кыл!
Манастын бардыгыдай дөөр сүр!
Ит агытып күш салғын!
Жонойл ылдай жол салғын!
1885 "Кыйбаттуу жаңгыс
Манас өлдү!" деп,
кыйнанбагын, Жакып-бай!
Арамдыкка жылбасаң!
Бөлөктүгүн кылбасаң!
Тондон бир жалаңач койбоспус!
1890 Ачтан ачка кылбасып!
Бөлөктүгүн кылбагын!
- Manastin barlığınday katuulan!"
Baydin uulu bu Bakay
Cakip-kanşa aytti déyt:
'Tuuğandi tooday kötögün, Cakip, "Akrabani dağ gibi yücelt, Cakip,
1845 Tuşpandi kara koydoy
böktörgün, Cakip!
Cakşilar üydön çikpay kolosun,
camandar kantip saa colosun!
Oşu aytkanıma unutpa, Cakip!
Bir tündüktön kün içken,
bir tüktötön suu içken,
Manas-minen bir kursakka
catışkan,
birge émékten émisken,
Manastin karındaşı Kardigaç
karip bolup kalbasın!
Énesi Bagdi-döölöt baybiçe
kélikliktey kédeñdep
Sart maşaǵın térbesin!
Kan atası Cakip-kan
toodak kuştay toñkoñdop
Sart orogun orbosun!
Manasiñ ölgön bolso,
Almambéttey batır bar,
Acıbayday cakşıñ bar,
soorunçu, kara dalıcı,
ol çoroñ dağı bar.
Séniñ uuluñnun Manastin
altmış altı mal dosu,
mal dosunun içinde
kiyamatlık Kara-toko can dosu!
Ak-borçuk atıñ candaçı!
Kirk çoronun büröönü tandaçı!
Aykaş atıñ tandaçı!
Kirk çoronun cakşısın tandaçı!
Köçköndö tööñdü aydasın!
Öründö beeñdi baylasın!
Konok kélip kongado,
kol kuuşurup atasın!
Üyünö töşök alçaysın (?)!
Tördön töşök ciydrbay,
töbödön ciyn tarkatpay,
Manastin bardığıday kıl!
Manastin bardığıday döör sur!
It ağıtip kүş salğın!
Conoyl ildiy col salğın!
"Kiybattuu cañgis
Manas öldü!" dép,
kÿynanbağın, Cakip-bay!
Aramdikkä cîlbasaañ!
Bölöktügün kîlbasañ!
Tondon bir calaňaç koybospus!
Açtan ačka kîlbaspis!
Bölöktügün kîlbağın!
- Manas'ın varlığındaki gibi katı kal."
Bay'in oğlu Er Bakay da
Cakip Han'a söyle dedi:
'Tuuğandi tooday kötögün, Cakip, "Akrabani dağ gibi yücelt, Cakip,
düşmanı kara koyunlar
gibi zaptet, Cakip,
yiğitleri korkut evde kalsın,
korkanlar başına çıkmassis!
Bu söylediğimi unutma, Cakip!
Güneşi yalnız bacadan gören,
suyunu yalnız evinde içen,
Manas ile bir karında
yatan,
bir memeden süt emen,
Manas'ın kardeşi Kardigaç
garip olup kalmassis!
Anası Bagdi-döölöt baybiçe
kaya kekliği gibi sekerek
Sart'a başak toplamasın!
Han babası Cakip Han
toykuşu gibi sallanıp
Sartlara ekin biçmesin!
Manas öldüyse de
Almambet gibi bir bahadır var ya,
küymetlin Acıbay var ya,
talancı, soyguncu
yiğitlerin de hayatı.
Hem oğlundan kaldı sana
altmış altı mal dostu,
mal dostlarının içinde
kiyamete dek Kara-toko can dostu.
Atın Ak-borçuk'u yanına al,
kırk yiğidin birini seç,
atın Aykaş'ı seç,
kırk yiğidin en iyisini seç,
yolda senin deveni sürsün,
mola verince kısrakları bağlaşın,
konağa misafir gelince
el bağlayıp karşılaşın,
evde döşekleri yapsın!
Han döşeğini kaldırma,
halk meclisini dağıtmaya,
Manas'ın varlığındaki gibi yap!
O zamanki gibi varlıklı yaşa!
Köpeği saldırtı, kuşunu sal!
Yolunu vadilere çevir!
Heybetli Manasım
öldü diye
kederlenme, Cakip-bay,
haram işleme sen!
Sakın başka türlü yapma!
Seni elbisesiz bırakmayız biz.
Açlık asla çekirmeyiz!
Sakın başka türlü yapma!

- Белуктүк кылып сыстапта!
Алмамбетти мустатпа!-
"Жөлөнгөндө жөлөк!" деп,
1895 "Атасы мундан бөлөк!" деп,
Ажыбай көөнүн салбагын!
Элим, Сейит, эки уул,
анын көөнүн салбагын!
Күлдүрдүн уулун Чалбайым,
1900 анын көөнүн салбагын!
Барысына болбосон,
екөмүс айлда конолу!
Байргыдай бололу!
Манастын барлығындај жырャлы!
- 1905** Бу дүнөөде болжошкон,
кыяматта колдошкон,
досондогон жаңы бир,
кудандаған малы бир,
болосуңбу, Жакып-бай?
- 1910** Манастын атасы Жакып-бай,
Байдын уулuna айтты дейт:
'Манас кунан тайдай курдашы,
тел козудай теңдечи,
кечүңү чалса, бир чалдың,
- 1915** ашууну ашса бир аштың-
айтуу калды Манаска!
Жылкыны кууса, бир куудун-
чаңы калды Манаска!
Элди чапса, бир чаптың-
- 1920** даңы калды Манаска!
Манастын бир жүргөн кырк чоро,
Кыркы бирдей сап төре,
kyркы бир суунун башында
жайлаган,
чубуратып бээ байлаган,
- 1925** чыны сырдуу кеска, чын' аяк
чырмалтып аракы сундурган,
эрдине жука сары аяк
энкейтип аракы сундурган!-
Ашты суудай агыскан,
- 1930** ач-арыгын жагыскан!
"Арстан Манас өлдү!" деп,
карыйында Жакып-кан,
мен кайдан конуш истейн?
Өзүм жаттым бу жерге,
- 1935** байлаган малы асайса,
аркасы жок барбасам...
Манастын малы асайса,
ичер аши түгөнсө
кийер тону түгөнсө,
- 1940** абан истеп барамын.
Манастын конушунан
айрылбаймын,
бу сөздү кайрылбаймын!
Бакай эмди айтти дейт:
- Bölkütük kılıp sıstatpa!
Almambetti mustatpa!-
"Cölöngöndö cölök!" dép,
"Atası mundan bölök!" dép,
Acıbay köönün salbağın!
Élim, Séýt, éki uul,
anın köönün salbağın!
Küldürdün uulun Çalbayım,
anın köönün salbağın!
Barısına bolboson,
ökömüs aylda konolu!
Bayrğıday bololu!
Manastın barlığınday cırıyalı!
Bu dünöödö bolçoşkon,
kiyamatta koldoşkon,
dosondoğon canı bir,
kudandağan malı bir,
boloşuñbu, Cakıp-bay?"
Manastın atası Cakıp-bay,
Baydin uuluna aytta déyt:
'Manas kunan tayday kurdaşı,
tél kozuday téñdeçi,
kéçüünü çalsa, bir çaldiń,
aşuuunu aşşa bir aştiń-
aytuu kaldı Manaska!
Cılkını kuusa, bir kuuduń-
çańı kaldı Manaska!
Eldi çapsa, bir çaptıń-
dańı kaldı Manaska!
Manastın bir cürgön kirk çoro,
Kırkı birdey sap törö,
kırkı bir suunun başında
caylęğan,
çuburatıp bee baylağan,
çını sırduu késka, çin' ayak
çirmaltıp araklı sundurğan,
érdine cuka sarı ayak
éñkeytip araklı sundurğan!-
Aştı suiday ağıskan,
aç-arığın çağışkan!
"Arstan Manas öldü!" dép,
karlığında Cakıp-kan,
mén kaydan konuş isteyn?
Özüm cattım bu cérgé,
baylağan malı asaysa,
arkası cok barbasam...
Manastın malı asaysa,
içer aşı tügönsö
kiyer tonu tügönsö,
anın istep baramın.
Manastın konuşunan
ayrilbaymın,
bu sözdü kayrilbaymın!"
Bakay émdi aytta déyt:
- Başka türlü yaşayıp sinirlenme!
Almambet'i kızdırma,
söz dinle, sen bize güven.
Babası bundan başka diye
Acıbay'ın gönlü kalmasın
Elim'le Seyit yiğitlerin
gönülleri de kalmاسın!
Küldür'ün oğlu Çalbayımın
da bunda kalmاسın!
Ötekilerle edemezen
ikimiz beraber yaşayalım.
Eskisi gibi yaşayalım!
Manas'ın varlığındaki gibi içelim!
Bu dünyada buluştugumuz gibi
kiyamette de buluşalım.
Dostların canı birdir,
kaynataların malı birdir,
sözümle birlik misin, Cakıp-bay?
Manas'ın babası Cakıp-bay
Bay'in oğluna dedi ki:
"İki arkadaş tay gibi idiniz,
iki yaşılı kuzu gibi idiniz,
denizleri beraber aşip
dağlardan beraber geçtiniz.
Manas'ın dediği olurdu!
Beraber at sürerdiniz,
yağma Manas'ta kalırdu!
Yabancı kavimler yıktınız,
şöhret Manas'ta kalırdu.
Manas'ın kirk yiğidi
kirkiniz da birer efendi,
kırkı da aynı su başında
yaşardı,
kısrakları sıra ile bağladı,
alaca fağfur kaselerden
beraber raki içerlerdi,
ince kenarlı sarı kase ile
eğilip raki sunarlardı!
Aşı su gibi akıtıp,
aç yorgunlara can verirlerdi!
Arslan Manasım ölünce
Cakıp Han lanete uğradı,
şimdi nerede oturayım?
Hep burada yaşadım ben,
ev hayvanım azalınca
yokluktan yola çıkarım.
Manas'ın hayvanı azalınca
zahiremiz tükenince,
giyeceğimiz de bitince
istemeğe çıkacağım
Manas'ın oturduğu bu
yerden ben ayrılmam.
Bu sözümden ayrılamam."
Bakay o zaman dedi ki:

'Кырк чоро кырк суудун башында
1945 кырктаң төрөлөп жатат,
 баштагыдай болбогун!
 Батыр Манас өлгөндө,
 ес боюңа сакып бол!
 Кароолдың калыңы сал!

1950 Касанат бойго сакып бол-
 "Батыр Манас өттү!" деп,
 баш аламан көп тушпан
 жылкыңды тийп албасын!
 Өзүң жәйү калбагын!

1955 Мен саа бир айтканым ошу дур!
 Жакып эмди айтты дейт:
 'Алмамбет уктуңба?
 Үйүңде барып жерге тат!
 Манасым өлсе, башым бар,

1960 алтындуу курдун жаркын бар,
 "Жакып-кан" деген даңкым бар!
 Кулун, тайым, белгисис,
 барың жорго миниңер!
 Кулун, байым, белгисис,
 барың мурза жүрүңөр!

1965 Падышам Манас өлгөн соң,
 баш аламан болбоңор!
 Эки кайш бир тискин-
 кары Бакайга беринер!
 Көп сүүлөгөн кеңешти

1970 Ажыбайга беринер!
 Аттанып жоога баарга
 Алмамбетке беринер!
 Уктуңбу менин кебимди?
 'Жакшы айттың, Жакып-кан,

1975 сен тилинди алалы,
 айтканыңда бололу!
 Анда Жакып айттың дейт:
 'Мен даңкы-минен жатайн!
 Алтын берсе, албагын!

1980 Менин-минен тен караган кишини
 Бакайдың көөнүн салбагын!"
 Кырк чоронун жакшысы,
 көп сүүлөгөн Алмамбет,
 Жакып-канга айтты дейт:

1985 'Айтканыңды кылайын,
 мен Bakайды сийлайын,
 Bakайдың көөнүн салбайын!"
 Анда айтты Жакып-кан:
 'Берикелди эрине, чором!

1990 Разы boldum өзүңе, чором!
 Жыряп калдым сөсүңе, чором!
 Сен сийласаң "Bakay"
 деген карыңды,
 Кудай сийлар баш
 башыңды барыңды!
 Ар конушка конуңар!

'Kırk çoro kırk suudun başında
 kırktan törölöp catat,
 baştağiday bolboğun!
 Batır Manas Ölgöndö,
 ös boyuña sakip bol!
 Karooldın kalını sal!
 Kasanat boygo sakip bol-
 "Batır Manas öttü!" dép,
 baş alaman köp tuşpan
 cılıkındı tiyp albasın!
 Özüñ cöyü kalbağın!
 Mén saa bir aytkanım oшу dur!"
 Cakıp émdi ayttı déyt:
 'Almambét uktuñba?
 Üyüñö barıp cérgé tat!
 Manasım ölsö, başım bar,
 altındú kurdun carkın bar,
 "Cakıp-kan" dégen dañıkım bar!
 Kulun, tayım, bélgisisis,
 barıñ corğó miniñer!
 Kulun, bayım, bélgisisis,
 barıñ murza cürüñör!
 Padişam Manas ölgön soñ,
 baş alaman bolboñor!
 Éki kayş bir tiskin-
 karı Bakayga bériñer!
 Köp sütlögön kéneşti
 Acıbayğa bériñer!
 Attanıp cooğa bararğı
 Almambetke bériñer!
 Uktuñbu ménin kébimdi?"
 'Cakşı aytتىن, Cakıp-kan,
 sén tiliñdi alalı,
 aytkanıñda bololu!"
 Anda Cakıp aytتىن déyt:
 'Mén dañkı-minen catayn!
 Altın bérse, albağın!
 Ménin-minen téñ karagan kişini
 Bakaydin köönün salbagın!"
 Kırk çoronun cakşısı,
 köp sütlögön Almambét,
 Cakıp-kanşa aytı déyt:
 'Aytkanıñdı kıllayın,
 mén Bakaydı siylayın,
 Bakaydin köönün salbayın!"
 Anda aytı Cakıp-kan:
 'Bérikeldi ériñe, çoram!
 Razi boldum özüñö, çoram!
 Cıryap kaldırın sösüñö, çoram!
 Sén siylasañ "Bakay"
 dégen karıñdı,
 Kuday siylar baş
 başıñdı barıñdı!
 Ar konuška konuñar!

"Kırk yiğit kırk su başında
 kırk efendi olmuş yaşarlar,
 başka türlü olamaz!
 Bahadır Manas ölünce
 kendi canına sahip ol!
 Etrafına nöbetçi sal!
 İtibarına sahip ol!
 Bahadır Manas uçtu diye
 bir çok düşmanın gelip de
 sürülerini almasın!
 Kendin yaya kalmayasın!
 Diyeceğim söz işte budur."
 O zaman Cakıp dedi ki:
 "Er Almambet işittin mi?
 Evine dönüp de yere yat!
 Manas ölse de başım var,
 parlak altın kemerim var.
 Cakıp Han denen şöhretim var!
 Taylarımı bilirsiniz,
 yürük atlara binin!
 kul ile beyi bilirsiniz,
 hep bey gibi yaşarsınız.
 Hanım Manas öldü diye
 sakın serkeş olmayın!
 İki kayış bir dizgin,
 ihtiyar Bakay'a verin!
 Fakat güzel sözleri hep,
 Acıbay'a verin!
 Atlanıp düşmana saldırın!
 Er Almambet'e bırakın!
 Dediğimi duydunuz mu?"
 "Çok güzel dedin, Cakıp Han,
 sözlerini alıyoruz,
 dedığını yapıyoruz!"
 O zaman Cakıp sen de şöyle dedin:
 "Ben de şerefimle yaşayacağım,
 altın verseler almayın,
 benimle denk kişi olan
 Bakay'ın gönlünü kırmayın!"
 Kırk yiğidin en iyisi
 güzel sözlü Almambet de
 Cakıp Han'a şöyle dedi:
 "Dediğini yapacağız,
 Bakay'ı sayacağız,
 Bakay'ın gönlü kalmasın!"
 O zaman Cakıp Han da şöyle dedi:
 "Erkekliğe bu yaraşır, yiğidim !
 Uygun gördüm bunu, yiğidim !
 Hayran oldum sözüne, yiğidim !
 Sen Bakay adındakı
 ihtiyarı sayarsan
 Tanrı size
 bereket verir.
 Yurtlarınızda kalarak

- 1995** Эми жиргап жатыңар!"
Жакып-минен тәң болгон
Байдын уулу бу Бакай,
эми айтты Жакыпка:
'Менин айтканымда
болбодуң, Жакып,
- 2000** менин кенешимди албадың, Жакып,
бир кебиме кирбедин, Жакып!
Бурак атты байлайсың,
бир оосыңды кармайсың,
ошуунда керек болормун.
- 2005** Ошу жерде кантейн?
Алаша боюм тәңешип,
кырк чоро-минен кенешип,
аргымак минсем, кыйнайын!
Арстан тууган Манастын
- 2010** бир арбайын сийлайын:
тобурчак минсем, кыйнайын!"
Намыс Жакып-кан типти болгон жок
'Ак-куласы жарайт!' деп,
'Кече'лип бу Манасты!'
- 2015** Ала-тоодай Жакып-кан
'Кырк чорону кесүң карайт!' деп,
намыс типти Жакып болгон жок.
Айдан, айдан ай өттү,
Манастын азабы жаман чоң өттү
- 2020** Ала-тоодай Жакып-кан.
Күндөн, күндөн, күн өттү,
күлүстөн тууган Манастын
күтү жаман чоң өттү
Кан атасы Жакып-кан.
- 2025** Алтын сандык үгөлсө (?),
Манас таап берген бу малы
асайып кетти түгөнсө,
Манастын атасы Жакып-кан:
'Ар неме мактаймын!' деп,
- 2030** 'Жанымды кантып сактаймын?
Малы кайдан табамын?' деп,
'Карып келген чагымда
атты кайдан табамын?' деп,
Тоодак күштай тоңкондоп
- 2035** Сарт орогун оромун!" деп,
'Дийканчылык сүрөмүн!' деп,
'Жерге эрин саламын!' деп.
Тоодак күштай тоңкондоп
Жакып-кан Сарт орогун орду дейт,
- 2040** энеке Багды-дөөлөт байбиче
кеқиликтей кенденеп
Сарт машагын терди дейт,
карындаши Кардигач
бир түндүктөн күн көргөн,
- 2045** бир түтүктөн суу ичкен,
жибектей чачы жүн болду,
куурай терип күн болду,
- Émi cirğap catıñar!"
Cakip-minen téñ bolgon
Baydin uulu bu Bakay,
émi aytty Cakipka:
'Ménin aytkanýmnda
bolboduñ, Cakip,
- ménin kénésirndi albadıñ, Cakip,
bir kébime kirbediñ, Cakip!
Burak atti baylaysıñ,
bir oosıñdı karımayıñ,
oşunda kérek bolormun.
Oşu céerde kanteyn?-
Alaşa boyum téñeşip,
kirk çoro-minen kéñeşip,
arıgımak minsem, kıynayın!
Arstan tuuğan Manastın
bir arbayın siylayıñ:
toburçak minsem, kıynayın!"
Namis Cakip-kan tipti bolgon cok
'Ak-kulasi carayt!' dép,
'Kéçe'lip bu Manasti!'
Ala-tooday Cakip-kan
'Kirk coronu kösüñ karayt!' dép,
namis tipti Cakip bolgon cok.
Aydan, aydan ay öttü,
Manastın azabı caman čoñ öttü
Ala-tooday Cakip-kan.
Kündön, kündön, kün öttü,
külüstön tuuğan Manastın
kütü caman čoñ öttü
Kan atası Cakip-kan.
Altın sandık ügölsö (?),
Manas taap bérgeñ bu malı
asayıp ketti tögönsö,
Manastın atası Cakip-kan:
'Ar néme maktaýmin!' dép,
'Canımdı kantıp saktaymin?
Malı kaydan tabamin?' dép,
'Karıp kélgen çagımda
attı kaydan tabamin?' dép,
'Toodak kuştay toñkoñdop
Sart oroğun oromun!' dép,
'Diykançılık sürömün!' dép,
'Cérge érin salamın!' dép.
Toodak kuştay toñkoñdop
Cakip-kan Sart oroğun ordu déyt,
éneke Bagdi-döölöt baybiçe
kekliliktey kéñdenep
Sart maşaǵın térdi déyt,
karındaşı Kardigaç
bir tündükton kün körgön,
bir tüktüktön suu içken,
cibektey çäçı cün boldu,
kuuray térip kün boldu,
- artık zevkle yaşayın!"
Cakip ile denk olan
Bay'in oğlu Bakay
Cakip'a şöyle dedi:
"Benim dediğimi
yapmadın, Cakip,
öğündüm almadın, Cakip,
sözüme girmedin, Cakip,
has atlari bağladın sen,
dediğimi yaptırmadın,
ben de mecbur olacağım,
ben burada ne yapayım?
Boyum kısa da olsa dengiyim,
kırk yiğit ile görüşüp
cins ata binip onu zorlayıym!
Arslan doğan Manas'ın
ruhuna sığınayım,
koşu atına binip onu zorlayıym!"
Cakip Han'da hiç utanmak yok:
"Ak-kula atı uygundur,
Manas'ı bu geçirir!" dedi,
Ala-dağ gibi yüce Cakip Han
"Kirk yiğidi gözün görür!" dedi,
Cakip'ta hiç utanmak yok.
Böylece ay üstüne ay geçti
Manas'ın izdirabını çekti
Dağ gibi yüce Cakip Han.
Böylece günler, günler geçti
herkesten üstün doğan Manas'ın
derin acısını çekti
Han babası Cakip Han.
Altın sandık büküldü
Manas'ın kazandığı mallar
azalıp gitti tüketindi.
Manas'ın babası Cakip Han
her şeyi methedeyim dedi,
canımı nasıl koruyayım dedi,
hayvani nereden bulayım dedi,
bu ihtiyar çağımda ben,
nereden at bulayım dedi.
Toyuşu gibi sarsılarak
Sart orağıyla ekin biçeyim,
dilencilik edeyim dedi.
yere ekin atayım dedi.
Toyuşu gibi sallanarak
Cakip Han Sart orağıyla ekin biçti.
Bagdi-döölöt baybiçe de
kaya kekliği gibi sekerek,
Sartlara başak topladı.
Manas'ın kardeşi Kardigaç
güneşi yalnız bacadan gören,
yalnız evinde su içen,
ipek saçtı yün oldu,
çalı çırrı toplayıp köle oldu.

MANAS DESTANI

- отун алып суу сусту.
‘Энекем Багды-дөөлөт байбиче,
2050 карып келген чагында
кантып сени сактайын?
Кабылан тууган Манасым
кайтылбады бу жерге.
Манасымдын алганы
- 2055** Кайып-кан кысы Кара Бөрүк
алган эди каноодан,
Шооруктун кысы Ақылай
алдың үч коргондан каноодан!
Сениң айдал малың таштаган,
- 2060** алтындуу жаның карштаган,
сүрдүрүп малың таштаган,
сүнгөн жаның карштаган
Темир-кандын кысы Каныкей
бадачыга барган дейт!
- 2065** Бир кайнатым чай ичиp,
жарты токоч нан алып,
карый кеткен Жакып-бай,
картая Багды-дөөлөт байбиче-
үчөө Каныкей сактап жүрдү дейт.
- 2070** Манастьын минген аты Ак-кула,
күн сарайдын түбүндө,
түн сарайдын түбүнде,
“Кылт!” этип сууду жутпады,
“Керт!” этип чөптөн жебеди,
- 2075** кабыргасын кара чымын кектады,
ылалып сарайдын түбүн сактады,
Манастьын көрдө жатыптыр,
Ак-кула сүрөт болуп калыптыр,
күн сарайдын түбүндө,
- 2080** түн сарайдын түбүндө,
ообаны карап киштеди дейт,
Ак-кула арбай болуп катты дейт,
Алтын боо тактырган,
күмүш жагоо салдирган,
- 2085** Манастьын Ак-шумкар
каркылдатып кас алды,
куркулдатып куу алды,
үш төбөдөй жийды дейт,
чокуп жемди жебеди.
- 2090** Күн сарайдын башында
ообаны карап чаңырат.
Серегей кулак, кырк эмчек,
Манастьын Ак-тайгани бар экен:
кумдан кулан тиштеди,
- 2095** адырдан аркар тиштеди,
бурулуп бугу тиштеди,
үш төбөдөй жийды дейт,
чокуп жемди жебеди.
Ообаны карап ылал'ыды,
- 2100** куу шийрак болуп кур'ады.
Ол үчөө үнүнөн,

отун алıp суu sustu.
‘Énekem Bagdı-döölöt baybiče,
karip kélgen çağienda
kantıp séni saktaýin?
Kabilan tuuğan Manasım
kaytilbadı bu cérgé.
Manasımđın alganı
Kayıp-kan kişi Kara Börük
algan édi kanoodan,
Şooruktun kişi Akılay
aldiń üç korgondan kanoodan!
Séniń aydap malii taştagañ,
altinduu caniń karştaǵan,
sürdürüp malii taştagañ,
süngön caniń karştaǵan
Témir-kandın kişi Kanikéy
badaçığa bargan déyt!’
Bir kaynatım çay içip,
cartı tokoc nan alıp,
karip kétken Cakıp-bay,
kartaya Bagdı-döölöt baybiče-
uçoo Kanikéy saktap cürdü déyt.
Manastın mingen atı Ak-kula,
kün saraydin tübündö,
tün saraydin tübünde,
“Kilt!” etip suudu cutpadı,
“Kért!” etip çöptön cébedi,
kabırgasın kara çimín kaktadı,
ılälip saraydin tübüñ saktadı,
Manastın kördö catiptır,
Ak-kula süröt bolup kalıptır,
kün saraydin tübündö,
tün saraydin tübündö,
oobanı karap kiștedi déyt,
Ak-kula arbay bolup kattı déyt,
Altın boo taktırgan,
kümüs caǵoo saldırıǵan,
Manastın Ak-şumkar
karkıldatıp kas alıdı,
kurkuldatıp kuu alıdı,
üş töbödöy ciydi déyt,
çokup cémdi cébedi.
Kün saraydin başında
oobanı karap cañırat.
Séregey kulak, kırk émcek,
Manastın Ak-taygani bar éken:
kumdan kulan tiștedi,
adırdan arkar tiștedi,
burulup bugu tiștedi,
üş töbödöy ciydi déyt,
çokup cémdi cébedi.
Oobanı karap ıläl'idi,
kuu şiyrap bolup kur'adi.
Ol üçoo ününön,

odun taşıdı, su çekti.
Anam Bagdi-döölöt baybiče,
bu ihtiyar çağında ben,
sana nasıl bakayım?
Kaplan doğan Er Manas
geri dönmedi bu yere
Manasımın aldığı
Kayıp Han kızı Kara Börük'ü
harpte esir almıştı o.
Şooruk'un kızı Akılay'ı
harpte üç kal'eden esir aldı.
Ona mallarını taşıdığını,
altın kalbini verdiğin
mallarını taşıdığını,
altın kalbini verdiğin
Temir Han kızı Kanıkey
bir çobana gitti şimdi.”
Bir kaynatım çay içip,
yarım dilim nan yiyp,
pir olmuþtu Cakıp-bay,
pir olmuþtu Bagdı-döölöt baybiče de,
üçüne Kanıkey bakiyordu.
Manas'in bindiği Ak-kula at,
gündüz sarayın dibinde,
gece sarayın dibinde,
bir yudum su içmedi,
hıṣırdatıp ot yemedi,
kaburgasına sinek dolmuş,
sarayın dibinde ağılıyordu,
Manas'in mezarında yatıyordu,
suret gibi donup kalmıştı,
gündüz sarayın dibinde,
Gece sarayın dibinde,
göge bakıp kişniyordu
kupkuru olmuþtu Ak-kula.
Altın bir baǵa bağlanmış,
gümüş gerdanlık takılmış,
Manas'in Ak-şumkarı
kazları baǵırtıp tuttu,
kuğuları baǵırtıp tuttu,
uç tepe gibi yiğdi hep
fakat yem edip yemedi,
gündüz sarayın başında
göge bakıp baǵırdı.
Keskin kulaklı kırk memeli
bir tazısı vardı Manas'in.
Kumdan kulan kaptı,
uçurumlardan argal kaptı,
dönüp geyik kaptı,
uç tane küme yaptı
fakat yem edip yemedi,
göge bakıp uluyordu hep,
o da kupkuru olmuþtu.
Bu üçünün feryadından

- кабырган жанын барысы.
 'Кандай мундуу ит эде,
 кандай мундуу күш эде,
2105 кандай мундуу эт эде?'
 Эгем Таала жиберди,
 бериштени жумшады:
 'Жакшынын аты ол болсо,
 жакшынын күшү ол болсо,
2110 жакшынын ити ол болсо,
 есин тиргисип келиңер!
 Жамандын аты ол болсо,
 жамандын күшү ол болсо,
 жамандын ити ол болсо,
2115 үчөөнү тәң өлтүрүп келиңер!
 Боорына койгон кара таш
 езret кысы Алтынай
 сулуу катын болсун алыпка!
 Устүндө ак сарайдай күмбөсү
2120 алты канаттуу ак ордо үй болсун!
 Ылдам баргын!' дейди дейт.
 Ылдам жетип келди дейт,
 бериштeler үн салды:
 'Сен кандай иттиң күшүсүң?
2125 Каркылдатып кас алып,
 куркулдатып күү алып,
 үш төбөдөй кылышың,
 тиپти жемди жебейсүң,
 күү канат болуп калышың-
2130 кандай иттиң күш эден?
 Сен кандай иттиң ат эден?
 "Кылт!" этип сШду ичпеген,
 "Керт!" этип чөптөн жебеген,
 кабырган кара чымын кактаган!
2135 Кандай иттиң ат эден?
 Сен кандай иттиң ит эден?-
 Кумдан кулан тиштеген,
 адырдан аркар тиштеген,
 бурулуп бугу тиштеген,
2140 үш төбөдөй кылышың,
 тиپти жемди жебейсүң!-
 Кандай иттиң ит эден?
 Anda Шумкар айтты дейт:
 "'Ит" тебегин емди!-
2145 Мен Манастын күш эдем!
 Бу Манастын барында,
 карындаши Кардыгач
 бир түндүктөн күн көрдү,
 бир түтүктөн суу ишти,
2150 желбегей желге чыккан жок,
 жел салкынын көргөн жок,
 түнде эшикке чыккан жок,
 түнөгөн ашты ичкен жок-
 Кардыгачтын жибектей
 чачы жүн болду,
- кабирğan canın barısı.
 'Kanday muñduu it éde,
 kanday muñduu kuş éde,
 kanday muñduu ét éde?'
 Égem Taala ciberdi,
 bérişteni cumşadı:
 'Cakşının atı ol bolso,
 cakşının kuşu ol bolso,
 cakşının iti ol bolso,
 esin tırgısıp kéliñer!
 Camandin atı ol bolso,
 camandin kuşu ol bolso,
 camandin iti ol bolso,
 üçöönü téñ öltürüp kéliñer!
 Boorına koygon kara taş
 ezret kişi Altınay
 suluu katın bolsun alıpkı!
 Üstündö ak sarayday kümbösü
 altı kanattuu ak ordo üy bolsun!
 Ildam bargın!' déydi déyt.
 Ildam cétip keldi déyt,
 bérişteler ün saldı:
 'Sén kanday ittiñ kuşusuñ?
 Karkıldatıp kas alıp,
 kurkuldatıp kuu alıp,
 üş töbödöy kılıpsiñ,
 tipti cémdi cébeysiñ,
 kuu kanat bolup kalipsiñ-
 kanday ittiñ kuş édeñ?
 Sén kanday ittiñ at édeñ?
 "Kilt!" etip sŞdu içpegen,
 "Kért!" etip çöptön cébelegen,
 kabırğan kara çimin kaktaǵan!-
 Kanday ittiñ at éden?
 Sén kanday ittiñ it édeñ?-
 Kumdan kulan tiştegen,
 adırdan arkar tiştegen,
 burulup buğu tiştegen,
 üş töbödöy kılıpsiñ,
 tipti cémdi cébeysiñ!-
 Kanday ittiñ it édeñ?
 Anda Şumkar ayttı déyt:
 "'It" tébegin emdi!-
 Mén Manastın kuş édem!
 Bu Manastın barında,
 karındaşı Kardığaç
 bir tündüktön kün kördü,
 bir tüktükton suu iştı,
 célebegey célige çıkkın cok,
 céle salkının körgön cok,
 tündö ésikke çıkkın cok,
 tünögön aştı içken cok-
 Kardığaçtan cibektey
 çacı cün boldu,
- bütün kalpler titriyordu.
 Bu ne dertli köpek bu böyle?
 Bu ne hazin kuş bu böyle?
 Bu ne kederli at bu böyle?
 Hazreti Taala gönderdi
 bir meleği şu emir ile;
 "İyi atın biri ise,
 iyi kuşun biri ise,
 iyi köpeğin biri ise
 efendilerini dirilt sen.
 Fena atın biri ise
 fena kuşun biri ise
 fena köpeğin biri ise
 üçünü de öldür gel!
 Bağrına kara taş basan
 hazret kızı Altınay
 kahramana zevce olsun!
 Üstündeki ak saray gibi mezar
 altı kanathı ak çadır olsun!
 Haydi çabuk gidin!" dedi.
 Hemen oraya gelerek
 melekler söze başladı:
 "Hangi itin kuşusun sen?
 Bağırtıp kaz yakaladın
 öttürüp kuğu yakaladın,
 hepsini üç küme yaptı,
 şimdi hiç bir şey yemiyorsun,
 kanatların kurumuş hep,
 hangi itin kuşusun sen?
 Hangi itin atısın sen?
 Líkirdatıp su içmiyorsun,
 hisırdatıp ot yemiyorsun,
 kaburgan hep sinek dolu,
 hangi itin atısın sen?
 Hangi itin köpeğisin sen?
 Kumlardan kulan kaptın
 uçurumlardan argal kaptın,
 dönüp geyik kaptın,
 sonra üç yiğin yaptı,
 şimdi hiç bir şey yemiyorsun,
 hangi itin köpeğisin sen?"
 O zaman Şumkar dedi ki:
 "Efendime it deme sen,
 ben Manas'ın kuşu idim,
 Er Manas'ın varlığında
 kız kardeşi Kardığaç
 güneşin yalnız bacadan gördü,
 suyu yalnız evde içti,
 dışarı örtüsüz çıktı,
 yel soğuğu nedir bilmedi,
 gece kapıya çıktı,
 gecelemiş yemek yemedi,
 Kankey'in ipek
 saçları yün oldu,

- 2155** куурай терип күң болду-
аны көрдүм, бир күйдүм!-
Анын үчүн какчадым!
Ак-кула туруп айтат:
'Кабыргамды кара чымын кектады,
- 2160** мен ылалып сарайдын
түбүндө сактадым!
Багды-деөлөт байбиче
келиктей кенденеп
Сарт машагын көп терди-
аны көрдүм, бир күйдүм!
- 2165** Анын үчүн ыйладым!
"Ит" тебегин емди!-
Мен Манастын ат эдем!
Ак-тайган туруп айтат дейт:
'Адырдан аркар тишедим,
- 2170** кумдан кулан тишедим,
бурулуп бугу тишедим,
үш төбөдей үй кылдым,
анан чайнап жебедим!
Ообаны карап ылал'ыдым!
- 2175** Энеси Багды-деөлөт байбиче
келиктей кенденеп
Сарт машагын көп терди-
аны көрдүм, бир күйдүм!
Анын үчүн ыйладым!
- 2180** "Ит" тебегин емди!-
Мен Манастын ит эдем!
Аспандагы периште
Манастын башындағы бейтинг
эмди келип төпт'эди-
- 2185** Ак сарайдай үй болду,
боорундагы кара таш
эзрет кысы Алтынай сулуу болду!
Манас копту тирилип,
Ак-куланы минди дейт,
- 2190** Ак-күбону кийди дейт,
кылычын кыя байлады,
Ак-шумкарын колго алды!
Манас ит айтып салат,
Манас күш айтып салат,
- 2195** жонойл ылдый жол салат,
ак эмчекка кол салат...
Эртең-минен аттанат,
ит агытып, күш салат...
Дүнөө чыккан кишиден
- 2200** өлгөнүн Манас билген жок!
Ошунда Манас жүргөн соң,
күйгенин кара киши көрдү-
Темир-кандын кысы Каныкей
уктап жатып түш көрдү!
- 2205** Какылдаган кара бет
какшай кооп айтты дейт,
кирилдеп туруп айтты дейт:

kuuray térip kүñ boldu-
anı kördüm, bir küydüm!-
Anın üçün kakçadım!
Ak-kula turup aytat:
'Kabırğamdı kara çimün kaktadı,
mén ılälip saraydın
tübündö saktadım!
Bagdı-döölöt baybiçe
kékiliktey kéñdenep
Sart maşaǵın köp térdi-
anı kördüm, bir küydüm!
Anın üçün ıyladım!
"It" tébegin emdi!-
Mén Manastın at édem!"
Ak-taygan turup aytat déyt:
'Adırdan arkar tiştedim,
kumdan kulan tiştedim,
burulup buğu tiştedim,
üş töbödöy üy kıldım,
anan çaynap cébedim!
Oobanı karap ılä'lídım!
Énesi Bagdı-döölöt baybiçe
kékiliktey kédeñdep
Sart maşaǵın köp térdi-
anı kördüm, bir küydüm!
Anın üçün ıyladım!
"It" tébegin emdi!-
Mén Manastın it édem!"
Aspandağı périşte
Manastın başındağı béytin
émdi kélip tépt'edi-
Ak saraday üy boldu,
boorundağı kara taş
ezret kişi Altınay suluu boldu!
Manas koptu tırılıp,
Ak-kulani mindi déyt,
Ak-kübünu kiyidi déyt,
kılıçın krya bayladı,
Ak-şumkarın kolgo aldı!
Manas it ayıtip salat,
Manas kuş ayıtip salat,
conoyl ıldız col salat,
ak émçekka kol salat...
Érteñ-minen attanat,
it ağıtip, kuş salat...
Dünöö çikkan kişiden
ölögönün Manas bilgen çok!
Oşunda Manas cürgön soñ,
kiygenin kara kişi kördü-
Témir-kandın kişi Kanıkéy
uktap catıp tüş kördü!
Kakıldağan kara bét
kakşay koop aytı déyt,
kirildep turup aytı déyt:

çalı çırçı toplayıp köle oldu,
onu gördüm yandım ben,
onun için kederliyim ben!"
Ak-kula da şöyle dedi:
"Kaburgamı kara sinekler yedi,
ağlayıp sarayı
dibinde kaldım,
Bagdı-döölöt baybiçe
kaya kekliği gibi sekıyor,
Sartlara başak topluyor,
onu görüp yanıyorum,
ondan böyle ağlıyorum,
efendime it deme,
ben Manas'ın atıyorum!"
Köpeği Ak-taygan dedi ki:
"Kumlarda kulan tutardım,
uçurumlardan argal kapardım,
dönüp geyik avlardım,
bunları üç tepe yapardım,
çiğneyip yemem ben artık,
şu gördüğüm ben ağlıyorum:
Anneciği Bagdı-döölöt baybiçe
kaya kekliği gibi sekerek
Sartlara başak topluyor.
Bu hali görüp yanıyorum,
ondan böyle ağlıyorum,
efendime it deme,
ben Manas'ın köpeğiyim."
Gökteki melek
Manas'ın başındağı beyte
gelip girdi,
bu ak mezar bir ev oldu,
bağrındakı kara taş
hazret kızı Altınay oldu,
Manas kalktı diriliп
Ak-kula atına bindi,
ak zırhını giyinerek
kılıcı taktı beline,
Ak-şumkar'ını oturttu eline,
Manas köpeğini ava saldı,
Manas kuşunu ava saldı,
vadiye doğru yol aldı,
ak memesine el saldı,
erkenden atına bindi,
kuşla köpeği ava saldı...
Dünyaya gelen insanlardan
Manas ayrıldığını bilmiyordu.
Manas hayata döndükten sonra
siyah samurlar içinde gördü,
Temir Han'ın kızı Kanıkéy
uykuda bir rüya gördü!
Zavalılcak haykırdı
fırlayarak dedi ki:
Acele kalkıp şöyle dedi:

- 'Мент атекем-минен энекем,
эки турбай бирб' экен?
- 2210 Түндө жатып түш көрдүм,
ошу түшүм опкон түш,
жүрөгүм башы копкон түш!
Ай караңғы түн экен,
ай төбөдөн тууптур:
- 2215 Күн караңғы күн экен,
күн төбөдөн тууптур!
Мынан алал тилем ыбылтыр,
коломтодон бир терек,
колтойо терек чыгылтыр!
- 2220 Бир бутагы кайрылып
айдын кесүн алыптыр:
бир бутагы кайрылып,
күндүн күсүн алыптыр!
Күн ыссык болгондо,
- 2225 көлөңкөлөп жүрүптур-
күлүш-жөнү Каныкей
көлөңкөлөп жүрүптур!
Бир бутагы кайрылып
аспандын кесүн алыптыр-
- 2230 Ала-тоодай Жакып-кан
аа көлөңкөлөп жүрүптур!
Бир бутагы кайрылып,
жердин жүсүн алыптыр!
Жер суук болгондо,
- 2235 Багды-дөөлөт байбиче
аа жылынып жүрүптур!
Падышам Манас тирилип,
тирилип келген жүрбейбү?
Анда Жакып-кан айтат:
- 2240 'Кырк чорого кабар сал, балам!
Ала-тоодай Манасың
тирилип келе-туганы
агын суудай Манасың
толкуп келе-туганы,
- 2245 теректей сенин Манасың
тербенип келе-туганы,
тенистей сенин Манасың
чайып ала-туганы!
Түшүң түш болбосун!
- 2250 Түш болсун, балам!"
Анда Каныкей айтты дейт:
'Ак-кула кетти жоголуп,
Ак-шумкар кетти жоголуп,
Ак-тайган кетти жоголуп-
- 2255 Бу неменин сыр болду?
Ак-борчукту токунуп мин!
Ал жылкыдан карачы-
Ак-кула жок болду!
Ак-шумкар таурунан жок болду!
- 2260 Ак-тайган ордосунан жок болду!-
Бу неменин сыр болду?
- 'Mént atekem-minen énekem,
éki turbay birb' éken?
Tündö catıp tüş kördüm,
oşu tüşüm opkon tüş,
cürögüm başı kopkon tüş!
Ay karañgi tün éken,
ay töbödön tuuptur:
kün karañgi kün éken,
kün töbödön tuuptur!
Mınan alal tilek iğiptir,
kolomtodon bir térek,
koltoyo térek çığiptir!
Bir butağı kayrılıp
aydın kostün alıptır:
bir butağı kayrılıp,
kündün küsün alıptır!
Kün issık bolgondo,
kölöñkölöp cürüptür-
külüç-cönü Kanıkéy
kölöñkölöp cürüptür!
Bir butağı kayrılıp
aspandın kostün alıptır-
Ala-tooday Cakip-kan
aa kölöñkölöp cürüptür!
Bir butağı kayrılıp,
cérdin cüsün alıptır!
Cér suuk bolgondo,
Bagdı-döölöt baybiçe
aa cilinip cürüptür!
Padışam Manas tirilip,
tirilip kélgen cürböyü?"
Anda Cakip-kan aytat:
'Kırk çoroğó kabar sal, balam!
Ala-tooday Manasıń
tirilip kéle-tuğanı
ağın suuday Manasıń
tolkup kéle-tuğanı,
térektey sénin Manasıń
térbeniп kéle-tuğanı,
téñistey sénin Manasıń
çayıp ala-tuğanı!
Tüşün tüş bolbosun!
Tüş bolsun, balam!"
Anda Kanıkéy aytı déyt:
'Ak-kula kétti coğolup,
Ak-şumkar kétti coğolup,
Ak-taygan kétti coğolup-
Bu némenin sıı boldu?
Ak-borçuktu tokunup min!
Al cılıkdan karaçi-
Ak-kula çok boldu!
Ak-şumkar tuurunan çok boldu!
Ak-taygan ordosunan çok boldu!
Bu némenin sıı boldu?
- "Anneciğim babacığım
iki miyim bir miyim ben?
Gece ben bir rüya gördüm,
dehşet bir rüya idi,
yüregimi hoplattı!
ay karanlığı gece idi,
ay tepeden doğdu,
güneş karanlığı gün idi,
güneş tepeden doğdu!
Helal dileğim oluyor demek:
Ocak başından yüce bir
kavak yükseliyordu!
Dallardan biri eğilip
ayın ışığını örtti,
başka bir dal da eğilip
güneşin ışığını örtti!
Güneş sıcak olunca da
gölgelenip yaşadı,
Kanıkey gülümseyip
serin gölgede dolaştı!
Dallardan biri eğilip
göğün ışığını örtti,
Ala-dağ gibi doğan Cakip Han
gölgesinde dolaştı!
Dallardan biri eğildi,
yer yüzünü örtüverdi!
Yer yüzü soğuduğunda
Bagdı-döölöt baybiçe
güneşte ısınıp yaşadı!
Efendim Er Manas acep
dirilmiş geliyor olmasın?"
O zaman Cakip Han dedi ki:
'Kırk yiğide haber sal, yavrurn,
Ala-dağ gibi doğan Er Manas'ın
dirilip geldiğini söyle,
seller gibi akan Manas
gürleyerek geliyor de.
Kavak gibi yüksek Manas
sallanarak geliyor de!
Ummanlar gibi Er Manas'ın
dalga dalga geliyor de!
Rüyan bir rüya olmasın,
rüyan gerçek olsun, yavrurn!"
Kanıkey söyle dedi:
'Ak-kula gitti yok oldu,
Ak-şumkar gitti yok oldu,
Ak-taygan gitti yok oldu,
bu nasıl sıı olsa gerek?
Ak-borçuk'u hazırla bin!
At sürülerine git bir bak!
Çünkü Ak-kula yok oldu!
Tüneğindeki Ak-şumkar yok oldu!
Evdeki Ak-taygan yok oldu!
Bunda bir sıı olsa gerek!

Манастин күмбесүн
көрүп келсөңчи!
Ала-тоодай Жакып-кан
Ак-борчукту минди дейт,
2265 ал жылкыга барса дейт,
Ак-куласы дагы жок,
Ак-шумкары дагы жок,
Ак-тайганы дагы жок!
Ала-тоодай Жакып-кан
2270 кайтып келди үйүне,
Багды-дөөлөт байбиче:
'Манас-бай өлбөгөн болсо,
эми өлдү Манасым-
эми өлгөнүн айтайн!
2275 Кырк чоро бистен бөлүнгөн;
Манастин как өзүндөй көрүнгөн
Ак-кула жок жылкыда;
баласы өткөн Манастин
баласындаі көрүнгөн
2280 Ак-шумкар жок туурда;
Манастин иинисиндей көрүнгөн
Ак-тайган жок үйүндө!-
Төрө Манас өлгөн соң,
төтөп болгон көөнүме!
2285 Ак-кула сенден айрылдым-
эми аргам не болот?
Баласындаі көрүнгөн
Ак-шумкардан айрылып-
эми аргам не болот?
2290 Иинисиндей көрүнгөн
Ак-тайган сенден айрылып-
эми аргам не болот?
Маңдайдан кашкайып
менин аккан булагым,
2295 колумдагы кармаган
кош шамана-чырагым!-
Элинден элим көчпөгөн!-
Түндө жаксам өчпөгөн
карап турган карегим,
2300 кармап турган чырагым!
Бу Манастан дагы жок!
Манас өтүп кеткен соң,
кырк чоро менден бөлүнгөн!-
Эми арга не болот?
2305 Ай караңғы түнүндө,
карып өткөн күнүндө
каруудан тайған чагымда.
Сексенге жашым жеткен күн,
бир сергилген болгон күн,
2310 канатымдан кайрылып,
Кан Манастан айрылып,
кырк чором менден бөлүнгөн!
Бу Манастай көрүнгөн
Ак-кула сени кантейн?

Manastın kümbösün
körüp kelseñçi!
Ala-tooday Cakip-kan
Ak-borçuktu mindi déyt,
al cılığşa barsa déyt,
Ak-kulası dağı cok,
Ak-şumkarı dağı cok,
Ak-tayganı dağı cok!
Ala-tooday Cakip-kan
kayıtip kéldi üyünö,
Bagdi-döölöt baybiçe:
'Manas-bay ölbögön bolso,
émi öldü Manasım-
émi ölgönün aytayn!
Kırk çoro bisten bölüngön;
Manastın kak özündöй körüngön
Ak-kula cok cılıkda;
balası ötkön Manastın
balasinday körüngön
Ak-şumkar cok tuurda;
Manastın inisindey körüngön
Ak-taygan cok üyündö!-
Törö Manas ölgön soñ,
tötöp bolgon köönümö!
Ak-kula sénden ayrıldım-
émi arğam né bolot?
Balasinday körüngön
Ak-şumkardan ayrılip-
émi arğam né bolot?
Inisindey körüngön
Ak-taygan sénden ayrılip-
émi arğam né bolot?
Mañdaydan kaşkayıp
ménin akkan bulağım,
kolumdağı karmağan
koş şamana-çığrağım!-
Élinden élim köçpögön!-
Tündö caksam öçpögön
karap turğan karegim,
karmap turğan çığrağım!
Bu Manastan dağı cok!
Manas ötüp kétken soñ,
kırk çoro ménenden bölüngön!-
Émi arğa né bolot?
Ay karańğı tünündö,
karıp ötkön künündö
karuuudan tayğan çağımda.
Séksenge caşım cétken kün,
bir sérgilgen bolgon kün,
kanatımdan kayrılıp,
Kan Manastan ayrılip,
kırk çorom ménenden bölüngön!
Bu Manastay körüngön
Ak-kula séni kanteyn?

Manas'ın mezarına bir
bakıp gelsen!"
Ala-dağ gibi doğan Cakip Han
Ak-borçuk'a binerek
sürünün yannına geldi,
Ak-kula'sı yok olmuştu,
Ak-şumkarı da yok olmuştu,
Ak-tayganı da yok olmuştu!
Ala-dağ gibi doğan Cakip Han
dönüp evine gelerek
Bagdi-döölöt'e dedi ki:
"Manasım eğer ölmeli ise
Er Manasım şimdi öldü!
Şimdi ona öldü derim!
Kırk yiğit bizden ayrılmıştı,
Manasım kadar sevdigim
Ak-kula da elden gitti,
Manas'ın çocuğu gibi olan,
çocuğu kadar sevdigim
Ak-şumkar da tünekteń gitti,
kardeşti gibi sevdigim,
köpeği de evden gitti!
Efendisi Manas ölünce
bunlar gönlüme teselli idi!
Ak-kulasından da ayrıldım,
şimdi ben ne edeyim?
Çocuğu gibi sevdigim
Ak-şumkar'dan da ayrıldım,
şimdi ben ne yapayım?
Kardeşti gibi sevdigim
köpeğinden de ayrıldım,
şimdi ben ne edeyim?
Yüzünden aşağı şimdi
göz yaşları boşanmışti,
ellerimle tuttuğum şu
çifte mumlu şamdanım!
Kavmimden kavmim geçmeyen
geceleyin hiç sönmedi,
bakıp duran göz bebeğim
yakaladığım şamdanım!
Manasım da yok olmuştu!
Manasım ölüp gidince
kırk yiğit benden ayrıldı!
Ah şimdi ben ne yapayım?
Ay karanlığı gecede,
ihtiyar olmuş gönlümde,
mecalsiz kalmış çağımda,
seksten yaşıdayım şimdi,
yapayalnız kaldım şimdi,
kanadımdan ayrıldım,
Manasımdan ayrıldım ben,
kırk yiğit de benden ayrıldı!
Onları Manas kadar severdim,
Ak-kula seni nerede bulayım?

- 2315** Манас өтүп кеткен соң,
энкейбес эмел таягым
энсесинен бүктөдүн.
Карып кеткен Жакып-кан
аңтара жұс жұқтұ жұқтөдүн.
- 2320** Ой Ак-тайган сени кантейн?
Какайбас кайың таягым
кап ортодон бүктөдүн.
Картая карып кеткен байбиче
аңтара жұс жұқтөй жұқтөдүн!
- 2325** Тору чубар беден
тор'ул минер ат туубайт-
токсонго жеткен Жакыптан
Манастай эмди эр туубайт!
'Карып кеткен Жакып-кан,
- 2330** Ак-борчукту минсәңчи!
Кырк чорого барсаңчи!
Ак-шумкар жөнүн айссаңчи!
Ак-кула жөнүн айссаңчи!
Ак-тайган жөнүн айссаңчи!
- 2335** Манаска Кудай жарбы экен?
Кырк чоронун эсинде
Манас батыр барбы экен?-
Көөнүндө Манас барбы экен?
Аттанып чыкты Жакып-бай,
- 2340** Айырганы жолборстой
Алмамбетке барды дейт,
айғыр жаак, кара тил
Ажыбайга барды дейт,
'Ак-кула жок жылқыда-
- 2345** аны кайдан истейбис,
Ак-шумкар жок туурда,
Ак-тайган жок карғыда-
аны кайдан табабыс?
Эми арга не болот?
- 2350** Эми амал не болот?
Канатымдан кайрылып,
Кан Манастан айрылып,
карып болгон жүргөндө,
Манастай көргөн Ак-кула
- 2355** көрсо, көсүм тойғонум-
үчөөнү бир жерден эми чыгарсын!
Күлпөң-минен күн көрдүм,
айдың-минен аш иштим,
аскына басып жол жүрдүм,
- 2360** аркан-минен тон кийдим!
Үчөө ошу дүнөөдөн түңүлсө,
ичиме бычак уармын,
Манастын көтүнө барып турармын,
сарайдан кулап өлөрмүн,
- 2365** Манастын жаңына кирермин!
Алмамбет-минен Ажыбай
дүнөөнү шыпшабайт (?),
бирдей бири тыңшабайт.

Manas ötüp kétken soñ,
éñkeybes émel tayağım
éñsesinen büktödün.
Karip kétken Cakıp-kan
añtarà cüs cüktü cüktödün.
Oy Ak-taygan séni kanteyn?
Kakaybas kayıñ tayağım
kap ortodon büktödün.
Kartaya karip kétken baybiçe
añtarà cüs cüktöy cüktödün!
Toru çubar beden
tor'uul miner at tuubayt-
toksongo cétken Cakiptan
Manastay émdi ér tuubayt!
'Karip kétken Cakıp-kan,
Ak-borçuktu minseñçi!
Kirk çoroǵo barsańçı!
Ak-şumkar cönün ayssańçı!
Ak-kula cönün ayssańçı!
Ak-taygan cönün ayssańçı!
Manaska Kuday carbü éken?
Kirk coronun ésinde
Manas batır barbü éken?-
Köönündö Manas barbü éken?
Attanıp çıktı Cakıp-bay,
Aykırğanı colborstoy
Almambetke bardı déyt,
ayğır caak, kara til
Acıbayğa bardı déyt,
'Ak-kula çok cılıkda-
anı kaydan isteybis,
Ak-şumkar çok tuurda,
Ak-taygan çok karğıda-
anı kaydan tababis?
Émi arǵa né bolot?
Émi amal né bolot?
Kanatımdan kayrılıp,
Kan Manastan ayrılp,
karip bolgon cürgöndö,
Manastay körgön Ak-kula
körsö, kösüm toyǵonum-
üçöönü bir cérden émi çigarsın!
Külpöñ-minen kün kördüm,
aydıñ-minen aş iştim,
askına basıp col cărdüm,
arkañ-minen ton kiydim!
Üçöö oшу dünöödöñ tünölsö,
içime biçak urarmın,
Manastın kötüñö barıp turarmın,
saraydan kulap ölörmüñ,
Manastın canına kırermin!'
Almambét-minen Acıbay
dünöönü şıpsabayt (?),
birdey biri tiñşabayt.

Manasım çıkıp gidince
bu sert meşe dayanağımı
ensesinden büktün sen.
Bu ihtiyar Cakıp Han'a
yüzlerce yük yükleyerek sen.
Ey Ak-taygan seni ne yapayım?
Şu sert kayından dayağı
orta yerinden büktün sen.
Şu ihtiyar baybiçe'ye
yüzlerce yük yükledin sen!
Al alaca kısrak artık
birer rahvan at doğuramaz,
doksana giren Cakip'tan artık,
Manas gibi er doğamaz!
Ey pir olmuş Cakıp Han, kalk,
Ak-borçuk atına bin de
kirk yiğidin yanına var!
Söyle Ak-şumkar nerede?
Söyle Ak-kula nerede?
söyle Ak-taygan nerede?
Manas'a Tanrı yar mı oldu?
Kirk yiğidin gönlünde
Manas hala yaşıyor mu?
Kalplerinde yaşıyor mu?
Artık Cakıp ata bindi,
kaplanlar gibi böğüren
Almambet'e doğru gitti.
Aygır yanak, kara dilli
Acıbay'a doğru gitti.
"Ak-kula yok sürüde,
onu nerede bulacağız?
Ak-şumkar tüneğinden uçmuş,
tazı da evden yok olmuş.
Bunları nerede bulacağız?
Şimdi biz ne yapacağız?
Hangi çareyi bulalım?
Kanadımdan ayrılp,
ben Manasımdan ayrılp,
garip olup kaldım ben.
Şu Ak-kula'ya baktıkça,
gözlerim hep nurlanırdı.
Bu üç şeyi getirin!
Ben onlarla gün gördüm,
aydınlığında aş yedim,
izine basıp yol yürüdüm,
onların yanında giyindim!
Göçüp dünyadan gittilerse
içime biçak vurayım,
Manas'ın ardından gideyim.
Evimden fırlar olurum,
gider Manas'ı bulurum!"
Almambet ile Acıbay
dünyayı düşünmüyordu,
bu sözleri hiç tinmediiler.

- Ыйлап кайтты Жакып-кан,
2370 Багды-дөөлөт байбичеге келди дейт.
 'О байбиче кантейбис?
 Кырк чоронун барысын катгадым:
 Манастын маанысын баш койбойт
 арбагына аш койбойт!
2375 Барын унутуп коюптур!
 Anda байбиче айтты дейт:
 'Ала-тодай Жакып-кан,
 Серек-минен Сыргагы,
 Кара-токо жан досу,
2380 Бакайга бардыңбы?
 Барып кабар айттыңбы?
 'Аа кабар айтпадым.'
 'Ошу үчөөнү барып кел,
 барып кабар айттып кел!
2385 Тумчуктары кайкы'ды,
 кенештери тайкы'ды,
 Серек-минен Сыргагын,
 ошу үчөөнү алыш кел,
 Бакашды даа алыш кел!
2390 Аман айт! Жанды бөлөлу!
 Манастын бейтин барып келели!
 Жакып-бай кайта чапты дейт,
 Серек-минен Сыргакты,
 аны аткарып алды дейт.
2395 Манастын алтымыс алты мал досу,
 мал досунун ичинде
 кыяматтык Кара-токо жан досу,
 аны аткарып алды дейт.
 Бакай-канга келди дейт-
2400 бал ичкенде, мактанган,
 мас-экен-минен аттанган,
 Байдын уулу Bakay Sart,
 аны аткарып алды дейт.
 Төртү бирдей болду дейт,
2405 Багды-дөөлөт байбиче,
 анын үйүнө таштады,
 Байдын уулу Bakay Sart
 Манастын бейтине баштады:
 'Бал ичкенда, мактанган,
2410 мас экен-минен аттанган
 Bakay келдиң аттанып!
 Серек-минен Сыргак,
 өкө келдин аттанып!
 Көк-борчук аты желет дейт.
2415 Манастын Кара-токо жан досу
 о-да качан келет?" дейт.
 Байдын уулу Bakay,
 кес жашындан көл болуп,
 көлпүгүп ыйлап турат дейт-
2420 өлгөн Манас өүчкүтү!
 'Алтымыш алты мал досу,
 мал досунун ичинде

Iylap kayttı Cakıp-kan,
 Bagdı-döölöt baybiçege kéldi déyt.
 'O baybiçe kanteybis?
 Kırk coronun barısın kattadım:
 Manastın maanısın baş koyboyt
 arbağına aş koyboyt!
 Barın unutup koyuptur!'
 Anda baybiçe ayttı déyt:
 'Ala-today Cakıp-kan,
 Sérék-minen Sırgağı,
 Kara-toko can dosu,
 Bakayğa bardıñbı?
 Barıp kabar aytıñbı?'
 'Aa kabar aytihadım.'
 'Oşu üçönü barıp kél,
 barıp kabar aytıp kél!
 Tumçuktarı kayku'dı,
 kéneşteri tayki'dı,
 Sérék-minen Sırgağın,
 oşu üçönü alıp kél,
 Bakaşdı daa alıp kél!
 Aman ayt! Candi bölölü!
 Manastın býetyl barıp kéleli!'
 Cakıp-bay kayta çaptı déyt,
 Sérék-minen Sırgaktı,
 anı atkarıp aldı déyt.
 Manastın altımis altı mal dosu,
 mal dosunun içinde
 kıyamattık Kara-toko can dosu,
 anı atkarıp aldı déyt.
 Bakay-kańga kéldi déyt-
 bal içkende, maktanǵan,
 mas-éken-minen attanǵan,
 Baydın uulu Bakay Sart,
 anı atkarıp aldı déyt.
 Törtü birdey boldu déyt,
 Bagdı-döölöt baybiçe,
 anın üyünö taştadı,
 Baydın uulu Bakay Sart
 Manastın býetine baştadı:
 'Bal içkenda, maktanǵan,
 mas éken-minen attanǵan
 Bakay kéldiñ attanıp!
 Sérék-minen Sırgak,
 ökö kéldiñ attanıp!
 Kök-borçuk atı célet déyt.
 Manastın Kara-toko can dosu
 o-da kaçan kélet?" déyt.
 Baydın uulu Bakay,
 kös caşından köl bolup,
 kölpüküp iylap turat déyt-
 ölgön Manas öüktü!
 'Altımis altı mal dosu,
 mal dosunun içinde

Cakıp Han ağlayarak döndü,
 Bagdı-döölöt baybiçeye geldi.
 "Ey baybiçe ne yapayım?
 Kırk yiğidin hepsini yokladım,
 Manas'a aldırın yoktu,
 onu kalpten silmişler hep,
 unutup gidivermişler!"
 İhtiyar kadın dedi ki:
 "Ala-dağ gibi doğan Cakıp Han,
 Serek ile Sırgak'ın
 can dostu Kara-toko ile
 Bakay'a da gittin mi?
 Ona da haber verdin mi?"
 "Hayır onlara gitmedim."
 "Bu üçüne kadar git de,
 onlara da haber ver gel!"
 Burunları büyüdü,
 öğütler hep kayboldu.
 Serek ile Sırgak'ı da
 üçünü buraya alıp gel,
 Bakay'ı da alıp gel!
 Yalvar, canımızı feda edelim!
 Manas'ın mezarına gidelim."
 Cakıp-bay yine geri döndü.
 Serek ile Sırgak'ı
 birer ata bindirdi.
 Manas'ın altmış altı mal dostu vardı.
 Mal dostlarının içinde,
 kıyamete dek Kara-toko can dostu.
 Bu Toko'yu ata bindirdi.
 Sonra Bakay Han'a gitti.
 Bal içince ögünen,
 mest olunca ata binen
 Bay'in oğlu Sart Bakay'ı da
 Cakıp Han ata bindirdi.
 Dördü birden bir olunca
 Bagdı-döölöt baybiçe'nin
 evine doğru at sürüdüler.
 Bunları Bay'in oğlu Sart Bakay,
 Manas'ın kabrine götürdü.
 "Bal içince ögünen
 mest olunca ata binen
 Bakay geldin ata binip!
 Sizde Serek ile Sırgak
 ata bindiniz geldiniz!
 Atı Kök-borçuk yel gibi koştı.
 Manas'ın can dostu Kara-toko
 o da ne zaman gelecek?" dedi.
 Bay'in oğlu Bakay'ın
 göz yaşından göl oldu,
 hıçkırıklarla dedi ki:
 "Manas öldü, sönüp gitti,
 altmış altı mal dostu vardı.
 Bu dostların arasından,

- кыяматтык Кара-токо жан досу-
бу дагындей кечикти,
2425 минген аты желбеди!
Алтын берсе алдыбы
Ала-тоодай Манастан?
Кара-токо жан досу
Манастан көөнү калдыбы?
2430 Элим, Сейит, эки уул,
Серек-минен Сыргагым,
Кара-токо келгенде,
карылык кенеш айтайн!
Кырк чоронун эң жаманы
Таз-баймат
- 2435** Манас сусап келгенде,
түшө калып чай кайнат!-
Алтынды жестей бөлөлүк!
Мунан барып келелик!
Манастын бейтин көрөлүк!
2440 Кырк чоро-минен Манас-кан
ат чаптырып ойногон
өзөндү булак талып ал!
Келеңкелөп жатышы!
Майданда терек багы бар,
2445 бир ошуга баралы!
Бак түбүнө түшөлү!
Алтымыш танап ак чатыр
аспанды тиplitik тигели,
тактасына төрө салалы!
2450 Ала-тоодай Жакыпты
карыса дагы Кан көтөрүп койолу!
Ак-бос бәэни сойолу,
Манастын арбайына багыштап,
кулкулдабат Куранды
2455 күптан окуп айтальы!
Аятыл-күрсү ыман-да,
намастын абдан окуп айтальы!
Ак-кула жөнү барбы экен?
Ак-тайган жөнү барбы экен?
2460 Ак-шумкар жөнү барбы экен?
Бакайдын айтканын кылды дейт,
эми барып конду дейт.
'Серекти аткарып ийди', деп,
Манастын бейтинин башына,
2465 күмбөсүнүн кашына
Серек жетип барды дейт.
Манастын күмбөсү жок болот,
күмбөсүнүн ордунда
сарайы жок үй турат!
2470 Ак-кулага окшош ат,
алтындан ақыр жасаптыр,
арпадан кишиши төгүптур,
Ак-кула турат ақырда!
Ак-шумкар турат туурда!
2475 Ак-тайган турат карғыда!
- kiyamattık Kara-toko can dosu-
bu dağınday kéçikti,
mingen atı célbedi!
Altın bérse aldibi
Ala-tooday Manastan?
Kara-toko can dosu
Manastan kööni kaldibi?
Élim, Séyit, éki uul,
Sérék-minen Sırgagım,
Kara-toko kélgende,
karılık kéñes aytayn!
Kırk coronun éri camanı
Taz-baymat
- Manas suusap kélgende,
tüşö kalıp çay kaynat!-
Altındı céstey bölölik!
Munan barıp kélelik!
Manastın béytin körölük!
Kırk çoro-minen Manas-kan
at çaptırıp oynoğon
özöndü bulak talip al!
Kölönökölöp catıştı!
Maydanda térek bağı bar,
bir oşuga baralı!
Bak tübünö tüşöllü!
Altımis tanap ak çatır
aspanda tiplik tigeli,
taktasına törö salalı!
Ala-tooday Caklıtı
karisa dağı Kan kötürüp koyolu!
Ak-bos beeni soyolu,
Manastın arbayına bağıştap,
kulkułdabat Kurandı
kuptan okup aytalı!
Ayatıl-kürsü ıman-da,
namastın abdan okup aytalı!
Ak-kula cönü barbü éken?
Ak-taygan cönü barbü éken?
Ak-şumkar cönü barbü éken?
Bakaydın aytakanın kıldı déyt,
émi barıp kondu déyt.
'Sérékti atkarıp iydi', dép,
Manastın béytinin başına,
kümbösünün kaşına
Sérék cétip bardı déyt.
Manastın kümbösü çok bolot,
kümbösünün ordunda
sarayı çok üy turat!
Ak-kulağa okşoş at,
altından akır casaptır,
arpadan kişişi tögüptür,
Ak-kula turat akırdı!
Ak-şumkar turat tuurdı!
Ak-taygan turat karğıda!
- kıyamete dek can dostu Kara-toko'nun
bu kadar gecikmesi
bindiği at koşmadığından!
Altın verse alır mıydı
Ala-dağ gibi Manas'tan?
Can dostu Kara-toko
Manas'a dargin mıydı?
Elim Seyit, bu iki yiğit
Serek ile Sırgakım,
Kara-toko da artık geldiğinde
size bir öğüt vereyim!
Kırk yiğidin en fenası
Taz-baymat,
Manas susadığı vakıt
attan inip çay kaynat!
Altını bakır gibi saçalım!
Şimdi buradan kalkalım,
Manas'in kabrine varalım!
Manas Han'ın kırk yiğidi ile
at yarıştırıp oynadığı
su başında oturalım!
Gölgelikte uzanalım!
Meydanda söğüt var,
biz oraya varalım!
Altına varalım inelim!
Altmış kanatlı ak çadırı,
göklere doğru dikelim,
hanı tahta oturtalım,
Ala-dağ gibi doğan Cakıp'
ihtiyarsa da han yapalım,
Ak-boz kısrığı kestirip
Manas'in ruhuna bağışlamak için
Kulhüvallahı diyelim,
Kur'anımızı okuyalım!
Ayete'l-kürsi'yi
Manas için okuyalım!
Ak-kula uğurlu mu acep
Ak-taygan uğurlu mu acep,
Ak-şumkar uğurlu mu acep?"
Hep Bakay'ı dinlediler,
oraya gidip kondular.
Serek'i ata binsin dedi diye
Er Manas'in mezarına
türbesinin kenarına
Serek varıp geldi şimdi.
Manas'ın mezarı yok olmuştu,
Türbesinin yerinde şimdi
bir ak saray kurulmuştu.
Ak-kula gibi bir atvardı,
altından bir yemlik vardı,
arpa yerine kişişi vardı.
Ak-kula yemlikte durmakta,
Ak-şumkar tünemiş tüneğine,
tazi kargıda bağlı.

- Серек басып келди дейт,
төр капыштан ашты дейт,
Манас-кан анда жатат!-
Белден төшөк салыптыр-
- 2480** ай дегенде аты жок,
күн дегенде көркү жок-
барча-минен балкыга
Манас-та бөлөп кояптур,
берметке шуруну кошуп тагынып,
- 2485** макмалды кошуп жамынып,
Манастьын башын жөлөп
бир сулуу кыс олтурат!
Төртөөсү төң көрдү дейт,
көөнү төтөн болду дейт!
- 2490** 'А Кудайы! А Кожом!
Коросон кылыч кын болсо,
Ак-кула-минен Ак-шумкар
Манастьын тирилгени чын болсо,
койдон тогус алайн,
- 2495** уйдан тогус алайн,
төөдөн тогус алайн,
жылкыдан тогус алайн!
Кырк чоронун башы сайн бир тогус
"Тилө кыл!" деп салайн!
- 2500** Ат чаптырып, той кылып
Байдын уулу Бакайды
төгөрөккө баш кылып
ар тилегин толтурсун!
Карып кеткен Бакай-кан
- 2505** Манас-минен бир жанашаң олтурсын!
Айдай кашын кериптири,
картайып кеткен Бакайдын
тилегин Кудай берди-де,
бастырса, жолу жошуулду!
- 2510** Байры өлгөн бу Манас
тирилип Бакайга кайтылып кошулду!
Алакан жайып бат' алсын!
Буюрса, дем ашасын!
Тирилип копкон Эр Манас
- 2515** мингэ жете жашасын!"
Эми Серек чакырат:
'Атекен келди, кобо кал, Манас!
Багды-дөөлөт байбиче, Манас,
энекен келди, кобо кал, Манас!
- 2520** Кырк чороң келди, кобо кал, Манас!
Бал ичкенде мактантган, Манас,
мас экен-минен аттантган, Манас,
арғымак минип арыйкан, Манас,
Жакып-кан-минен төң
жанаша карыган, Манас,
- 2525** Байдын уулу Бакай келди, Манас,
эми кобо кал, Манас!
Алмамбет келди, кобо кал, Манас!
Элим, Сейит, эки уул келди, Манас,
- Sérék basıp kéldi déyt,
tör kapıstan aştı déyt,
Manas-kan anda catat!-
Beldén töşök salıptır-
ay dégende atı cok,
kün dégende körkü cok-
barça-minen balkığa
Manas-ta bölöp koyuptur,
bérmetke şurunu koşup tağınıp,
makmaldı koşup camınıp,
Manastın başın cölöp
bir suluu kıs olturat!
Törtösü téñ kördü déyt,
köönü töötöñ boldu déyt!
'A Kudayı! A Kocom!
Koroson kılıç kın bolso,
Ak-kula-minen Ak-şumkar
Manastın tırilgeni čin bolso,
koydon toğus alayn,
uydan toğus alayn,
töödön toğus alayn,
cilkidan toğus alayn!
Kırk çoronun başı sayn bir toğus
"Tilö kıl!" dép salayn!
At çaptırıp, toy kılıp
Baydın uulu Bakaydı
tögörökkö baş kılıp
ar tilegin toltsursun!
Karip kétken Bakay-kan
- Manas-minen bir canaşaň oltursun!
Ayday kaşın kériptir,
kartayıp kétken Bakaydın
tilegin Kuday bérdi-de,
bastırsa, colu coşuldu!
Bayrı ölgön bu Manas
tirilip Bakayga kaytılip koşıldı!
Alakan cayıp bat' alsın!
Buyursa, dem aşasın!
Tirilip kopkon Ér Manas
miňge céte caşasın!"
Émi Sérék çakırat:
'Atekeň kéldi, kobo kal, Manas!
Bagdi-döölöt baybiçe, Manas,
énekeň kéldi, kobo kal, Manas!
Kırk çoroň kéldi, kobo kal, Manas!
Bal içkende maktanǵan, Manas,
mas éken-minen attanǵan, Manas,
arğımak minip arıtkan, Manas,
Cakıp-kan-minen téñ
canaşa karıǵan, Manas,
Baydın uulu Bakay kéldi, Manas,
émi kobo kal, Manas!
- Serek oraya gelince
evin kapısını açtı.
Manas Han orada yatıyordu!
beline kadar döşek vardi.
Bir ay gibi güzel olan,
güneş gibi parlak duran
Manas'ın bir çok yumuşak
kadifelere sardığı
mercانلارla süslediği,
ipek kadife giydirdiği
Manas'ın baş dayadığı
guzel bir kız oturmuştu!
Dördünü birden görünce
gönlü sevinçlerle dolup
büyük Tanrımlı Allahım!
Kılıçın kını olsayıdı,
Ak-kula ile Ak-şumkar
Manas'ın dirildiği gerçek ise
dokuz koyun alayım,
dokuz inek alayım,
dokuz deve alayım,
dokuz tane at alayım!
Kırk yiğidin her birine
dilek kıl deyip vereyim!
At yarıştırıp düğün edeyim,
Bay'ın oğlu Bakay'ı da
topluluğa baş kılayım.
Dilekleri hep olsun,
ihtiyar olan Bakay Han,
Manas'ın yanında otursun!
Ay gibi kaşlarını çatan
ihtiyarlayıp giden Bakay'ın
Tanrı dileğini verdi,
yol gitse yolu açık oldu!
Önce ölmüş olan Manas
dirilip Bakay'la kavuştu.
Ellerini açıp dua alsın!
Buyur denilen aşı yesin!
Tekrar dirilen Er Manas,
artık bin sene yaşasın!"
Serek seslendi:
"Baban geldi, kalk, Er Manas!
Bagdi-döölöt baybiçe, Manas,
anan geldi kalk, Er Manas!
Bak kırk yiğidin de geldi, Manas,
bal içince hep methoden, Manas,
mest olunca ata binen, Manas,
cins ata binip atı yoran, Manas,
Cakıp Han gibi ihtiyar
olan, Manas,
Bay'ın oğlu Bakay geldi, Manas!
Artık yerinden kalk, Manas!
Almambet kéldi, kobo kal, Manas!
Almambet geldi kalk, Manas!
Elim, Séyit, éki uul kéldi, Manas, Elim'le Seyit, bu iki genç, Manas,

эмі кобо кал, Манас!

2530 Каман, Жойпур, эки уул, Манас,
о-да келди, кобо кал, Манас!

Көктүн жылдыс батыры, Манас,
сунун кундус батыры, Манас,
о-да келди, кобо кал, Манас!

2535 Құлдұр уулу Чалбайың, Манас,
жанаша келген Балбайың, Манас,
о-да келди, кобо кал, Манас!
Кытайдың жұртун канап ал, Манас!
Кырк чоронду санап ал, Манас!"

2540 Манас эми айтты дейт:
"Тушпанды кеске илбеймин:
мен не болгонум билбеймин!
"Атекем" деген немине жеөт? дейт,
"Энекем" деген

немине жеөт? дейт,

2545 "Кырк чоро" деган
немине жеөт? дейт.

Мен өлү эмесмин,
мен тири эмесмин-
мен еске болуп калыптын!"

Серек эми айтты дейт:

2550 'Атакенди билбедиң, Манас,
энекенди билбедиң, Манас,
кырк чорону билбедиң, Манас-
Бакай барбы эсінде, Манас?
алтымыш алты мал досу,

2555 мал досуңнун ичинде
кыяматтык Kara-toko жан досу
барбы эсінде, Манас?"

Эми Манас айтты дейт:

'Кара-токо жан досу!-

2560 Ак асаба кызыл туу
ак найзага аштадым,
кырк чорону баштадым,
аргымак минип ат алдым,
Ак-падыша өзүнөн

2565 мен барып бат' алдым!

Мен өлүп тирилген турбаймынбы?

Атакемди Жакып-кан алып кел!

Энекемди Багды-дөөлөт
байбиче алып кел!

Кырк чорону барынды алып кел!

2570 Кериней, сырнай тартыңар!

Манас тирилип келгенин

эмі жұртка айтыңар!

Багды-дөөлөт байбиче

чүнчилеп барыңар!

Энекемди жылдам алып көлиңер!"

2575 Айтканындақ қылды дейт,
кериней, сырнай тартты дейт
"Манас тирилип келген!" деп,
калың жұртка айтты дейт,

émi kobo kal, Manas!

Kaman, Coypur, éki uul, Manas,
o-da kéldi, kobo kal, Manas!

Köktün cıldıs batırı, Manas,
sunun kundus batırı, Manas,
o-da kéldi, kobo kal, Manas!

Küldür uulu Çalbayıñ, Manaş,
canaşa kélgen Balbayıñ, Manas,
o-da kéldi, kobo kal, Manas!

Kitaydin curtun kanap al, Manas!
Kirk çoroñdu sanap al, Manas!

Manas émi aytti déyt:

"Tuşpandı köskö ilbeymin:
mén né bolgónum bilbeymin!

"Atekem" dégen némine cööt? déyt,

"Énekem" dégen

némine cööt? déyt,

"Kirk çoro" dégan
némine cööt? déyt.

Mén ölü émesmin,
mén tiri émesmin-
mén öskö bolup kalippin!"

Sérék émi aytti déyt:

'Atakeñdi bilbediñ, Manas,
énekeñdi bilbediñ, Manas,
kirk coronu bilbediñ, Manas-
Bakay barbi ésiñde, Manas?
altmış altı mal dosu,

mal dosuñun içinde
kiyamattık Kara-toko can dosu
barbi ésiñde, Manas?"

Émi Manas aytti déyt:

'Kara-toko can dosu!-

Ak asaba kızıl tuu
ak nayzaǵa aştadım,
kirk coronu baştadım,
arğımak minip at aldım,
Ak-padişa özünön

mén barıp bat' aldım!

Mén ölüp tirlilgen turbaymınbi?

Atakemdi Cakıp-kan alıp kél!

Énekemdi Bagdı-döölöt

baybiče alıp kél!

Kirk coronu barındı alıp kél!

Kériney, sırnay tartıñar!

Manas tirilip kélgenin

émi curtka aytıñar!

Bagdı-döölöt baybiče

çünçilep barıñar!

Énekemdi cildam alıp kéléñer!"

Aytkanıday kıldı déyt,

kériney, sırnay tartı déyt

"Manas tirilip kélgen!" dép,

kalıñ curtka aytti déyt,

geldiler, kalk haydi, Manas!

Kaman, Coypur bu iki genç, Manas,
onlar da geldi, kalk, Manas!

Göklerin yıldız erleri, Manas,
suların kunduz erleri, Manas,
onlar da geldi, kalk, Manas!

Küldür'ün oğlu Çalbay, Manas,
yanında gelen Balbay, Manas,
geldiler işte, kalk, Manas!

Çinlinin kanını dök, Manas!
Kirk yiğidini say, Manas!"

Manas o zaman şöyle dedi:

"Düşmana gözüüm dikmem ben!
Evvelce kimdim bilmem ben!

Babam dediğiniz kim oluyor,
anam dediğiniz

kim oluyor,

kırk yiğit dediğiniz de
kimler oluyor?

Ben hiç bir vakit ölmədim,
diri dahi değilim,
başka bir şey oldum ben!"

Serek o zaman dedi ki:

"Babani tanımadın mı, Manas,
anani tanımadın mı, Manas,
kirk coronu tanımadın mı, Manas,
Bakay'ı hatırlıyor musun, Manas?

Altmış altı mal dostunu
mal dostlarının içinde
kiyamete dek can dostun Kara toko'yu
hatırlıyor musun, Manas?"

Manas şöyle cevap verdi:

"Kara-toko can dostum
ak direkte kızıl tuğ
ak mızraǵa kakmışım ben,
kırk yiğide baş olmuşum,
has atıma binmişim ben.

Ak-padişa'nın kendine,

gidip duasını almışım.

Ölüm tekrar dirilmədim mi?

Babam Cakıp Han'ı al da gel!

Anam Bagdı-döölöt

baybiče'yi al da gel!

Kırk yiğidi al da gel!

Davul zurna çalsın!

Manas'ın dirilip geldiğini
bütün halka söyleyin!

Bagdı-döölöt baybiče'ye

haber verin,

anamı alıp gelin!"

Dediği hemen yapıldı,

davul zurnalar çalındı,

Manas'ın dirilip geldiğini
bütün halka bildirdiler.

- энесине барды дейт.
- 2580** 'Жакшы Манас кулунун
Ак-куласын миниптири,
Ак-кубосун кийптири,
Ак-шумкарын салыптыри-
Манас эми тирилиптири!'
- 2585** Багды-дөөлөт байбиче:
'Ат аттанып баралык'
Мендилини башына салды дейт,
аттанып көстөп жүрдү дейт.
Манаска кабар Сэрэк айтты дейт.
- 2590** Багды-дөөлөт байбиче
алты канат ак ордо
кир'этпеген Манаска,
тулу калган Каныкей
тий'этпеген Манаска,
- 2595** эшик аша берди дейт,
Манас төрдөн копту дейт,
колун шоюп келгенде,
көрүшкөлү келгенде!
Эртеги күндүн кечине
- 2600** Багды-дөөлөт байбиче
түшө калды эсине.
'Сен өлгөн соң, кулунум,
энекең Багды-дөөлөт байбиче
көрбөгөнү көр болгон,'
- 2605** көрдүгү-минен төң болгон!
Сен аруу, кулунум,
айнып кетерб'эkesин?
Четинен чебир, кулунум,
четинен кетерб'эkesин?
- 2610** Чачпаган чачым бууайн!
Мен бүткөн боюм жууайн!
Тазаланып келейн!
Чачпаган чачын бууду дейт,
улуу боюн тазаланып жууду дейт.
- 2615** Манасты көстөп жүрдү дейт,
Манастын ал үстүнө кирди дейт.
Багды-дөөлөт байбиче
эн болуп жүрдү дейт-
катып калган как эмчек
- 2620** делбиреп келип ийди дейт,
Манас сүтүн эмди дейт!
Багды-дөөлөт байбиче
тактанын үстүнө койду дейт.
Жаккан отун очурду-
- 2625** Манас Жакып Канга көтөрдү,
барып айлга кондурду.
Төөдөн тогус алдырды,
уйдан тогус алдырды,
кырк чоро кырк
- togus алды дейт,
2630 тогусту барын сойдурду,
ач-арыгын тойдурду!
- énesine bardı déyt.
'Cakşı Manas kulunuñ
Ak-kulasın miniptir,
Ak-kübösün kiyptir,
Ak-şumkarın salıptır-
Manas émi tıriliptir!'
- Bagdı-döölöt baybiçe:
'At attanıp baralık!'
Méndilini başına saldı déyt,
attanıp köstöp cürdü déyt.
Manaska kabar Sérék aytı déyt.
- Bagdı-döölöt baybiçe
altı kanat ak ordo
kir'etpegen Manaska,
tulu kalğan Kanıkéy
tiy'etpegen Manaska,
éşik aşa bérdi déyt,
Manas törđön koptu déyt,
kolun şoyup kélgende,
körüşkölü kélgende!
Ertegi kündün kéçine
Bagdı-döölöt baybiçe
tüsö kaldı ésinе.
'Sén ölgön soñ, kulunum,
énekeñi Bagdı-döölöt baybiçe
körbögönü kör bolgon,
kördüğü-minen téñ bolgon!'
- Sén aruu, kulunum,
aynip kéterb'ékesin?
Çétinen cébir, kulunum,
çétinen kéterb'ékesin?
Çaçpağan çacım buuayn!
Mén bütkön boyum cuuayn!
Tazalanıp kéleyn!'
Çaçpağan çacın buudu déyt,
uluu boyun tazalanıp cuudu déyt.
Manastı köstöp cürdü déyt,
Manastrın al üstünö kirdi déyt.
- Bagdı-döölöt baybiçe
éne bolup cürdü déyt-
katıp kalğan kak émçek
délbirep kélép iyi déyt,
Manas sütün émdi déyt!
Bagdı-döölöt baybiçe
taktanın üstünö koydu déyt.
Cakkan otun ölçürdü-
Manas Cakıp Kanığa kötördü,
barıp aylga kondurdu.
Töödön toğus aldırdı,
uydan toğus aldırdı,
kırk çoro kırk
- toğus aldı déyt,
togustu barın soydurdu,
aç-arığın toydurdu!
- Bagdı-döölöt'e gidip
"Yavrucuğun güzel Manas,
Ak-kula'sına bindi,
ak zırhını da giyindi,,
Ak-şumkar'ını ava saldı,
Manas dirildi!" dediler.
Bagdı-döölöt baybiçe de:
"Ata binip gidelim!" dedi.
Mendilini başına sarıp
ata atlayıp fırladı.
Serek de haberi Manas'a verdi.
Bagdı-döölöt baybiçeyi
altı kanatlı ak saraya
Manas'ın yanına buyur etmediler.
Dul kalan Kanıkéy'i de
Manas'ın yanına almadılar.
Manas'ın kapısını açtılar,
Manas da yerinden kalktı,
ellerini uzattı,
gelenlerle ile selamladı!
Ertesi günün akşamı
Bagdı-döölöt baybiçe
ancak aklına gelmişti.
"Sen ölünce tayım,
anacığın Bagdı-döölöt baybiçenin
başına gelmeyeen kalmadı,
içi kararip daraldı!
Benim sevgili, temiz tayım,
bizden nasıl uzaklaşın?
Benim aziz tayım, nasıl
bizden ayrılıverdin sen?
Dağınık saçımı toplayayım,
bütün boyumu yıkayım,
temizlenip sana öyle geleyim!"
Saçlarını bağladı o,
ulu boyunu yıkadı,
Manas'ın yanına gidip
onun karşısına çıktı.
Bagdı-döölöt Manas ile
bir ana gibi yaşadı.
Kaskatı olan memesi
yumuşayarak süt doldu,
Manas da bu süti emdi!
Bagdı-döölöt baybiçeyi
tahta çıkarıp oturttu.
Yanan ateşi söndürmüşlerdi,
Cakıp Manas 'ı Han yaptı,
oturacak yer gösterdi.
Dokuz deve aldırdı,
dokuz da inek aldırdı,
kırk yiğit kırkı da
dokuzar tane getirdi,
bu dokuzu kestirip,
bütün açları doyurdu.

- Карыганды, Жакыпты,
Байдын уулун Бакайды
Кан көтүрүп койду дейт,
2635 кан таңтага чыгарып
Кандын қысы Каныкей,
Манас өтүп кеткен соң,
ак сөгү күл болгон,
азат башы күң болгон,
2640 кайн атасы Жакып-кан,
кайн энеси Багды-дөөлөт байбиче,
карындашы Кардыгач-
бүрөдөн май алып,
бүрөдөн чай алып,
2645 бүрөдөн токон алын-
үчөнү сактап жүрдү!
Сактаганын эми Манас билди дейт,
Каныкейге Манастын
көөнү тойду дейт!
Багды-дөөлөт байбиче
2650 жанаша қылыш койду дейт.
Чымынсыс тоога жайлаташып,
чыбырлатып кулун байлаташып,
бир дебөдөй эт қылды,
бир көлдөй шорпо қылды,
2655 ач-арыгын тойдурду!
Жакып-байдан ат алды,
Бакайдан бат' алды.
Жакып-кан конду бир сууга,
Бакай конду бир сууга,
2660 Манас конду бир сууга.
Ажыбай конду бир сууга,
Кара-токо конду бир сууга,
Алмамбет конду бир сууга,
Серек конду бир сууга,
2665 Сыргак конду бир сууга,
Адамды қөске илди дейт,
Ак-падышанын элинең
бөлөктүн барын билди дейт.
Манастын Ак-куласы ток болду!
2670 Ак-падышанын эли-минен
түпту бузук жок болду!
Урушпай жыргап уктады,
тыңч болуп уктады!
Келишпей жатып кенешти,
2675 кенешкенде, не дешти?
'Манасты қөске ил!' деди.
'Падышам,
өзүң бил!' деди.
Падыша айтты: 'Мен билсем,
ачууланып курушпа,
2680 көп жүрт-минен урушпа!'
Буюрган дем жутуптур,
элдин барын тутуптур!
Падышадан бат' алып,
- Кариганды, Cakipti,
Baydin uulun Bakaydi
Kan kötürüp koydu déyt,
kan taڭtaga çigarip.
Kandın kisi Kanikéy,
Manas ötüp kétken soñ,
ak sögü kül bolgon,
azat başı kün bolgon,
kayn atası Cakip-kan,
kayn énesi Bagdi-döölöt baybiçe,
karındaşı Kardığaç-
bürdön may alıp,
bürdön çay alıp,
bürdön tokoş alıp-
uçköönü saktap cürdü!
Saktağanın émi Manas bildi déyt,
Kanikéye Manastin
köönü toydu déyt!
Bagdi-döölöt baybiçe
canaşa kılıp koydu déyt.
Çiminsis tooğa caylatıp,
çıbirlatıp kulun baylatıp,
bir döbödöy ét kıldı,
bir köldöy şorpo kıldı,
aç-arığın toydurdu!
Cakip-baydan at aldı,
Bakaydan bat' aldı.
Cakip-kan kondu bir suuǵa,
Bakay kondu bir suuǵa,
Manas kondu bir suuǵa,
Acıbay kondu bir suuǵa,
Kara-toko kondu bir suuǵa,
Almambét kondu bir suuǵa,
Sérék kondu bir suuǵa,
Sırgak kondu bir suuǵa,
Adamdı köskö ildi déyt,
Ak-padişanın élinen
bölöktün barın bildi déyt.
Manastin Ak-kulası tok boldu!
Ak-padişanın éli-minen
tüptü buzuk çok boldu!
Uruşpay cirğap uktadı,
tinç bolup uktadı!
Kelişpey catip kéneşti,
kéneşkende, né désti?
'Manasti köskö il!' dédi.
'Padişam,
özüñ bil!' dédi.
Padişa aytty: 'Mén bilsem,
açuulanıp kuruşpa,
köp curt-minen uruşpa!'
Buyurğan dem cutuptur,
éldin barın tutuptur!
Padişadan bat' alıp,
- İhtiyar Cakip ile
Bay'in oğlu Bakay'ı da
hemen hanlıga çıkardı,
han tahtına oturttu.
Han kızı Kankey'in,
Er Manas öldüğü vakit
kemikleri kül olmuştu,
azat başı cariye olmuştu.
Kayın atası Cakip Han'i,
kayın anası Bagdi-döölöt baybiçe'yi,
karındaşı Kardığaç'ı,
birisinden yağ dilenip,
öbüründen çay dilenip
birinden ekmek isteyip,
üçünü de beslemiştir.
Manas bunu duyunca
Kankey'e şükran
duydu Manas.
Bagdi-döölöt baybiçe'yi
Er Manas yanına aldı.
Sineksiz bir dağda yazladı,
sayısız taylor bağlatıp
bir tepe gibi et yiğdi,
bir göl gibi çorba yiğdi.
Bütün açları doyurdu!
Cakip-bay'dan bir at aldı,
Bakay Bey'den dua aldı.
Cakip Han bir su başına kondu,
Bakay bir su başına kondu,
Manas bir su başına kondu.
Acıbay kondu bir su başına,
Kara-toko kondu bir su başına,
Almambet kondu bir su başına,
Serek kondu bir su başına,
Sırgak kondu bir su başına,
Herkesi gözüyle kolladı,
Ak-padişa'nın kavminden başka
her millete hükümdar o.
Manas'ın Ak-kulası doydu.
Ak-padişa'nın milleti ile
hiç arası bozulmadı.
Vuruşmadan mutlu yaşadı.
Uykuları da dinç oldu!
İşler aksayınca öğüt verdi,
söyle nasıl öğüt verdi?
Manas'a: "Dikkatli ol!" dedi.
Manas: "Padişahım en
iyisini sen bilirsın!" dedi.
Ak-padişa da "Bana sorarsan
kızııp hiddetlenme,
çok milletle vuruşma!" dedi,
Buyurulan yemekten yiyp
hep milletlere hükmedip
Padişanın duasını alıp

MANAS DESTANI

Манас жакшы болду дейт,
2685 тушпаны тентип кетти дейт,
бакт-муратына жетти дейт.

Manas cakşı boldu déyt,
tuşpanı téntip kétti déyt,
bakt-muratına cétti déyt.

Manas güzel yaşıyordu,
düşmanlar hep kaçıyordu.
Bahti muradına erdi.



Kökötöy Han hastalanmış / Kokötöy Kandın kesel bolusu / Кекетей Кандын кесел болушу

IV

BOK-MURUN

1 Кан Кекөтөй оорыды,
 картка кирип салды дейди,
 кан түкүрүп калды дейди.
 Кан түкүрүп калган соң,
 5 Бок-мурунду ақырды,
 эли-журтун чакырды:
 ‘Эңкейгенден карым бар,
 эмгектеген жашым бар,
 башы туулуу каным бар,
 10 бийлеп турган быйм бар.’
 Чакырып алгандан кейн,
 эли-минен көп журту
 чогулуп келген экен.
 Айнектей көсүү сүзүлдү,
 15 Кан Кекөтөй үзүлдү.
 Энди калган Бок-мурун
 асыл жерден ақырат,
 беш ботосун чакырат.
 Чакырганда, не дейди?
 20 ‘Атекем Кан Кекөтөй
 үзүлүп калган экен!
 Ашты эсен тартыңар!
 Ошу жerde жатыңар!
 Энди мынан кетиңер!
 25 Ашка чакырып барыңар!
 Мынан ары сен барсан,
 бекип калган бейштин
 эшигин ачкан Эр Кошой,
 байланып калган базардын
 30 жолун жаскан Эр Кошой-
 ол Кошойго барыңар!
 Аа барып айтыңар!
 “Кек дөнөндүн баш’эди,
 Кекөтөй-кандын эш’эди!”
 35 Башкы аттын байгеси:
 сан сарыча төө саям,
 сан сар’ала бәэ саям,
 сан сары башыл кой саям!
 40 токойлуу жерге топтоттум,
 бадачы кулга жоктоттум,
 мың алабаш кунажын!
 Беш жүс токсон беш атка байге бар!
 Ат байлабай болbosун!
 45 Аты өлүп калбасын!
 Өкүнчүсү болbosун!

Kan Kökötöy ooridi,
 kartka kirip saldi déydi,
 kan tükürüp kaldi déydi.
 Kan tükürüp kalğan soñ,
 Bok-murunu akirdi,
 éli-curtun çakirdi:
 ‘Éñkeygenden karim bar,
 émgektegen caşım bar,
 başı tuuluu kanım bar,
 biylep turğan biym bar.’
 Çakırıp alğandan kéyn,
 éli-minen köp curtu
 çoğulup kélgen éken.
 Aynektey kösü süzüldü,
 Kan Kökötöy üzüldü.
 Éndi kalğan Bok-murun
 asıl cérden akırat,
 bés botosun çakırat.
 Çakırğanda, né déydi?
 ‘Atekem Kan Kökötöy
 üzülüp kalğan éken!
 Aştı esen tartıñar!
 Oşu céerde catıñar!
 Éndi minan kétiñer!
 Aşka çakırıp barıñar!
 Minan ari sén barsañ,
 békip kalğan béstüñ
 éşigini aşkan Ér Koşoy,
 baylanıp kalğan bazardin
 colun caskan Ér Koşoy-
 ol Koşoyoğو barıñar!
 Aa barıp aytıñar!
 “Kök dönündün baş’édi,
 Kökötöy-kandın éş’édi!”
 Başkı attın baygesi:
 san sarıça töö sayam,
 san sar’ala bee sayam,
 san sarı başıl koy sayam!
 tokoyluu cérgé toptottum,
 badaçı kulğa coktottum,
 mïñ alabaş kunacın!
 Béş cüs tokson bés atka bayge bar!
 At baylabay bolbosun!
 Atı ölüp kalbasın!
 Ökünçüsü bolbosun!

Han Kökötöy hastalandı,
 çünkü pek ihtiyarladı,
 kan tükürmeğe başladı,
 kan tükürmeğe başladığından
 Bok-murun'u çağırıttı,
 bütün kavmini çağırıttı:
 “Yaşlandım, iki kat oldum,
 zayıfım, emekliyorum,
 başı tuğlu hanları var,
 hükmedecek beylerim var.”
 Halkı böyle çağırınca,
 pek kalabalık olan halk
 hemen koşuşup gelince,
 ayna gibi gözü söndü,
 ve Han Kökötöy öldü.
 Geride kalan Bok-murun
 tahta çıkışip oturarak
 beş yavrusunu çağırırdı.
 Çağırıp bakalım ne demiş:
 “Bakin, babam Han Kökötöy,
 göçüp gitti.
 Bir yemek hazırlayın,
 burada kalıp yatın,
 sonra çıkışip gidersiniz,
 yemeğe misafir çağırın,
 buradan ileri giderseniz
 kapalı kalan behiştin
 kapısını açan Er Koşoy
 bağlı kalan pazarın da
 yolunu açan Er Koşoy var.
 İşte bu Er Koşoy'a gidin,
 ona gidince deyin ki:
 Mavi tayıñ baş olduğu
 Kökötöy Han'ın aşı var.
 Yarışta ilk gelen ata
 sayısız sarı deve keseceğim,
 pek çok sarı alaca kısrak keseceğim.
 sayısız koyun keseceğim!
 Son gelen ata ödül olarak
 ormanlık yere toplattım
 bin alaca tay!
 Beş yüz doksan beş ata ödül var!
 Bağlanmadık at kalmasın!
 Kimsenin atı ölüp de kalmasın!
 Kimse hiç bir keder duymasın!

Өзү арманда калбасын!
Бул ашыма келбесе,
көрүнбесүн көсүмө!
50 Тарынбасын өзүмө!
Таң атардын алдында,
күн чыгардын кейнинде,
Бок-мурундай батырдын
айшыгы алтын кызыл
туу келер,

55 төтөгөлү бос үйүн
төшкө сүрөй салбасам,
тер толтурган сулуун
ач билектен албасам,
ат соңунан салбасам,

60 артык олжа кылбасам!
Бул ашыма келбесе,
тарынбасын өзүмө,
көрүнбесүн көсүмө!
Айта барыңар Кошойго!

65 Анан ары сен барсаң,
токойдо аюу беттэнген,
белесте жолборс баштанган,
чаян көстүү, чап жаактуу,
тескей жакка кыштаган,

70 энеден жаңы түшкөндө,
көй боорындай
кара кан
оң колуна уштаган,
кабагы бийк, кашы бас,
көсү кызыл, өңү сас,

75 кандуу тууган Эр Манас,
көлөкөдө көн ескөн,
көөнү-минен ёрг' ескөн,
ашыктуу жилик жотосу,
Жакып-байдын ботосу

80 асыл тууган Манаска
жетип кабар беринер!
Андан ары сен барсаң,
кара үнкүрдү үй эткен,
караңгы токой мал эткен,

85 бооры чыбар бала күш
көтөрө тууган Эр Ағыш-
ага жетип кабар бер!
Андан ары сен барсаң,
тогус уул кенжеси,

90 Кудайдын сүйгөн мендеси,
Элеман-байдын баласы
Эр Төштүккө жетип айт!
Андан ары сен барсаң,
Эртиш чыга жайлаган,

95 эгис кат'ат байлаган
Көкүмдүн уулу Үрбү бар-
ага жетип кабар бер!
Андан ары сен барсаң,

Özü armando kalbasın!
Bul aşima kélbese,
körünbösun köstümö!
Tarınbasın özümö!
Tañ atardin aldañda,
kün çigardin kényinde,
Bok-murunday baturdin
ayışğı altın kızıl
tuu kéler,
tötögölü bos üyün
töşkö sürüy salbasam,
tör tolтурган suluun
aç bilekten albasam,
at soñunan salbasam,
artık olca kılbasam!
Bul aşima kélbese,
tarinbasın özümö,
körünbösun kösümö!
Ayta barıñar Koşoygo!
Anan ari sén barsañ,
tokoydo ayuu béttingen,
bèleste colbors baştanğan,
çayan köstüü, çap caaktuu,
téskéy cakka kıştagan,
éneden cañı tüssökndö,
koy boorinday
kara kan
oñ koluna uştağan,
kabağı biyk, kaşı bas,
kökü kızıl, öñü sas,
kanduu tuuğan Ér Manas,
kölöködö kön öskön,
köönü-minen örg' öskön,
aşiktuu cilik cotosu,
Cakip-baydin botosu
asil tuuğan Manaska
cétip kabar bériñer!
Andan ari sén barsañ,
kara ünkürdü üy étken,
karañğı tokoy mal étken,
boori çibar bala kuş
kötörö tuuğan Ér Agış-
aga cétip kabar bér!
Andan ari sén barsañ,
toğus uul kéncesi,
Kudaydin süygön méndesi,
Éléman-baydin balası
Ér Töştükkö cétip ayt!
Andan ari sén barsañ,
Értiș čığa caylağan,
égis kat'at baylağan
Kökümdün uulu Ürbü bar-
aga cétip kabar bér!
Andan ari sén barsañ,

Hayaller kırılmاسın!
Bu aşima gelmezse
görünmesin hiç gözüme,
darılmasın sakın sözüme
tan atar atmaz
güneş doğar doğmaz
ben, batır Bok-murun,
nakışları altın hilalli kızıl
sancakla gelip
boz kıldan evini
yerlere sermezsem,
yurdundaki güzelleri
ince bileklerinden çekmezsem,
atımın ardına atıp
onları esir etmezsem!
Eğer aşima gelmezse
bana sonra darılmasın,
gözüme hiç görünmesin!
Gidin Koşoy'a böyle söyleyin!
Sonra ilerleyip yürüyün,
yüzyı ormandaki ayyı andıran,
başı dağdaki kaplana benzeyen,
çıyan gözlü, basık yanaklı,
gölgeli yamaçta kışlayan,
anadan doğduğunda
koyun ciğeri büyülüğünde
bir kan pihtısını
sağ avgunda tutuan,
alnını çatmış, kaşları çatık,
gözü kızıl, yüzü saz sarısı
kanlı doğan Er Manas,
gölgdede mağrur büyüyen,
mağrur büyüp er olan,
bacak kemikleri iri
Cakip-bay'in er oğlu
asil doğan Er Manas'a
kadar gidip haber verin.
Oradan da ileri gidin,
kuytu inleri ev eden,
kara ormanda sürü yaşatan,
ala ciğerli yavru kuş,
yüksek doğan Er Agış'a
kadar gidip haber verin!
Oradan da ileri gidin,
dokuz kardeşin en genci
Tanrıının bu sevilisi
Eleman-bay'in da oğlu
Er Töştük'e haber verin.
Oradan da ileri gidin,
İrtiş'e çıkip yazlayan
ikiz yağız beygirli,
Köküm'ün oğlu Ürbü var,
ona gidip haber verin!
Oradan da ilerleyin,

- Алпай-мамет иниси,
100 абышка кемпир баласы
 алты жашар Көк-койон-
 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
 кара мылтық улаған,
105 атканы тоодан кулаган
 энчегей бойлуу Эреш бар-
 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
 Акпай-мамет баласы
110 эсен-аман эрендер-
 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
 Жедигердин Эр Багыш-
 ага жетип кабар бер!
115 Андан ары сен барсаң,
 Көк-дөбөнүн башында,
 Темир-бала кашында.....
 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
120 Күн-туумуш эли болучу-
 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
 Кара-дөө уулу Жар Манас-
 ага жетип кабар бер!
125 Андан ары сен барсаң,
 Кырымдардын Боз-ул-
 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
 Самарканда Кан-кожон-
130 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
 Эркеч эли, Ит эли-
 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
135 тоодактай мойну соскон кул,
 байлыгы журттан оскон кул,
 Айдар-кандын Кан Кекчө-
 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
140 Капырдын журту бар экен
 булчуң эти букадай,
 эгине сакал койбогон,
 эрдинен мурут албаган,
 Орустан каны Чоң Жолой-
145 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
 Кабырдын каны Нэз-кара-
 ага жетип кабар бер!
 Андан ары сен барсаң,
150 Кашкар, Жаркан бураган,
 мың Қытайды сураган,
 Қыр мурундуу, кыза көс,

Alpay-mamét inisi,
 abişka kémpir balası
 altı caşar Kök-koyon-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 kara miltik ulağan,
 atkanı toodan kulağan
 éncegey boyluu Érés bar-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 Akpay-mamét balası
 ésen-aman érender-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 Cédigérdin Ér Bağış-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 Kök-döbüün başında,
 Témir-bala kaşında.....
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 Kün-tuumuş éli boluçu-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 Kara-döö uulu Car Manas-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 Kırımdardın Boz-ul-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 Samarkanda Kan-kocoñ-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 toodaktay moynu oskon kul,
 baylığı curttaan oskon kul,
 Aydar-kandın Kan Kököç-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 Kapırdın curtu bar éken
 bulcuñ éti bukadai,
 egine sakal koyboğon,
 érdinen murut albağan,
 Orustan kani Çoñ Coloy-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 Kabırdın kani Néz-kara-
 ağa cétip kabar bér!
 Andan ari sén barsaň,
 Kaşkar, Carkan burağan,
 miñ Kitaydı surağan,
 kır murunduu, kıza kös,

Alpay-mamet'in küçüğü,
 iki ihtiyar çocuğu
 altı yaşında Kök-koyon var,
 ona gidip haber verin!
 Oradan da ileri gidin,
 kara tüfekle nişan alan,
 dağda canavar kovalayan
 arkası çarpık Ereş vardır,
 ona da haber götürün!
 Oradan da ileri gidin,
 Akpay-mamet'in oğlu var,
 bu çok ulu, güçlü ere
 gidip bunu haber verin.
 Oradan da ilerleyin,
 Cediger'in oğlu Bağış var,
 gidip bunu haber verin.
 Oradan da ileri gidin,
 gök tepenin başında
 Temir-bala'nın yanında bir kavim var,
 gidip onlara haber verin!
 Oradan da ileri gidin,
 gün doğusunda bir yurt var,
 gidin onlara haber verin!
 Oradan da ileri gidin,
 Kara-döö oğlu Car Manas var,
 gidin ona haber verin!
 Oradan da ileri gidin,
 Kırımlıların Boz-uulu var,
 gidin ona da haber verin!
 Oradan da ileri gidin,
 Semerkand'da Kan-koco var,
 gidin ona haber verin.
 Oradan da ileri gidin,
 Erkeç kavmi, İt kavmi var,
 onlara da gidip haber verin!
 Oradan da ileri gidin,
 toykuşu gibi boynunu süzen,
 halkın en zengin kulu
 Aydar Han'ın oğlu Han Kökö var,
 gidin ona haber verin!
 Oradan da ileri gidin,
 bir kafirin yurdu vardır,
 eti boğa eti gibi,
 çenede sakal bırakmaz,
 fakat bıryığını kesmez.
 Rusların hanı Çon Coloy var,
 gidin ona da haber verin.
 Oradan da ileri gidin,
 kafirin hanı Nez-kara var,
 gidin ona da haber verin!
 Oradan da ileri gidin,
 Kaşgar ile Yarkent'te hüküm süren
 bin Çinliye buyuran
 basık burunlu, kısık gözlü

- Кытайлардын Конур-бай-
О Конур-бай, кашка кул,
155 кылыгы журттан башка кул,
ага жетип кабар бер!
Андан ары сен барсан,
Капырдын каны Жыл-басал-
ага жетип кабар бер!
- 160** Андан ары сен барсан,
Өгүз-кан эли болучу-
ага жетип кабар бер!
Андан ары сен барсан,
Тоо-төңешер эли болучу,
165 ага жетип кабар бер!
Андан ары сен барсан,
Оогандын каны Муз-бурчак-
ага жетип кабар бер!
Андан ары сен барсан,
170 Турпандын журту болучу-
ага жетип кабар бер!
Андан ары сен барсан,
Ороңгу эли болучу-
ага жетип кабар бер!
- 175** Бок-мурундуң ботосу
кандын сөсүн уккан соң
атка минип чыкты дейт,
төгөрек төрт бурчун
барын бирдей өттү дейт.
- 180** Ашқа конок чакырды.
Кекотей уулу Бок-мурун
асыл жерден акырат,
чоролорун чакырат:
'Бу ашты кандай тартамын?
- 185** Атты кандай чабамын?
Бу акрет жайды утамын?
Бу Капыр-минен Бусурман
бу кайсы жerde тутамын?
Мен бу жерден көчөмүн,
- 190** мен Сайрамга көномүн!
Мен о жерден көчөмүн,
мен Чибикентке көномүн,
Сары-булак басамын
Кара-буура ашамын,
- 195** кең Таласка түшөмүн!
Мен о жерден көчөмүн,
Кара-көл басып чыгамын,
Үч-корумду ашамын,
Суу-самырга түшөмүн,
- 200** козу-минен кочкорду
барын бычып саламын,
малды субай кыламын!
Бир ай анда жатамын,
мал семиртип аламын,
- 205** үй жыгачын асамын,
үйдү ондоп саламын!

Kitaylardın Koñur-bay-
O Koñur-bay, kaška kul,
kılığı curttan başka kul,
ağa cétip kabar bér!
Andan arı sén barsaň,
Kapırdın kanı Cıl-basal-
aga cétip kabar bér!
Andan arı sén barsaň,
Ögüz-kan Elı boluçu-
aga cétip kabar bér!
Andan arı sén barsaň,
Too-téñésér elı boluçu,
ağa cétip kabar bér!
Andan arı sén barsaň,
Oogandin kanı Muz-burçak-
aga cétip kabar bér!
Andan arı sén barsaň,
Turpandin curtu boluçu-
aga cétip kabar bér!
Andan arı sén barsaň,
Oroñgu Elı boluçu-
aga cétip kabar bér!
Bok-murundun botosu
kandın sösün ukkan soñ
atka minip çıktı déyt,
tögörök tört burçun
barın birdey öttü déyt.
Aşka konok çakırdı.
Kökötöy uulu Bok-murun
asil cérdən akırat,
çorolorun çakırat:
'Bu aştı kanday tartamın?
Attı kanday çabamın?
Bu akret caydı utamın?
Bu Kapır-minen Busurman
bu kaysı cérdə tutamın?
Mén bu cérdən köçömün,
mén Sayramğa konomun!
Mén o cérdən köçömün,
mén Çibikéntke konomun,
Sarı-bulak basamın
Kara-buura aşamın,
keñ Talaska tüşümün!
Mén o cérdən köçömün,
Kara-köl basıp çıgamın,
Üç-korumdu aşamın,
Suu-samırığa tüşümün,
kozu-minen koçkordu
barın biçip salamın,
malды subay kılamın!
Bir ay anda catamın,
mal sémirtip alamın,
üy ciğaqın asamın,
üydü oñdop salamın!

Çinlilerin Konur-bay'ı yaşar,
alnı parlak Konur-bay var,
adetleri halktan başka kuldur,
gidin ona da haber verin.
Oradan da ileri gidin,
kafirin hanı Cıl-basal var,
gidip ona da haber verin.
Oradan da ileri gidin,
Ögüz Han'ın kavmi vardır,
gidip onlara da haber verin,
Oradan da ileri gidin,
Bir Too-teneşer kavmi vardır,
gidip onlara da haber verin.
Oradan da ileri gidin,
Afganların hanı Muz-burçak var,
gidip ona da haber verin.
Oradan da ileri gidin,
Turfan şehri halkı vardır,
Onlara gidip haber verin.
Oradan da ileri gidin,
Orongu kavmi vardır,
Ona da gidip haber verin."
Bok-murun'un yavruları
hanın sözünü duyunca
ata binip çıktılar.
Burcun dört bir etrafına
hep birden yola çıktılar.
Herkesi aşa çağrırdılar.
Kökötöy'ün oğlu Bok-murun
asil yerinden haykırdı,
yiğitlerini çağrırdı:
'Aşı nasıl hazırlayım,
atları nasıl koşturayım,
ahreti nasıl kazanayım,
kafir ile müslüمانı
sofraya nasıl toplayayım?
Ben bu yerlerden göçeyim
Sayram'a gidip konayım
o yerden de göçeyim ben,
Çibikent'e gidip konayım,
Sarı-bulak'a varayım,
Kara-buura'yı aşayım,
oradan Talas'a ineyim,
oradan da göçeyim ben,
Kara-köl'e döneyim,
Üç-korum'u da aşayım,
Suu-samır'a ineyim ben.
Kuzularla koçları ben
varıp hepsini iğdiş edeyim,
kırakları yavrudan ayırayım!
bir ay orada yatayım,
mal semirtip alayıyım,
ev direği yaptırayım,
ondan da ev yaptırayım,

- Кайра көчүп саламын:
Кара-балта ашамын,
Кайндыны басамын!
- 210** Кайра көчүп келгендे,
Ағыр-минге келгендे,
төдүн комун чечемин,
Короготу қыдырып
Ит-кечүүди кечемин,
- 215** Ак-жар ойду қыдырып
Ак-булуңга кономун.
Кой күзөмүн аламын,
үйдү жаап саламын!
Мен о жерден көчөмүн,
- 220** Ыргайтыны ашамын,
Копуну туура басамын!
Мен о жерден көчөмүн,
Каркара бойлой кономун,
Калдай-минен дос болуп,
тус кайнатып аламын!
- Мен о жерден көчөмүн,
Термидик тооны басамын,
мен Куулуктан ашамын!
Мен о жерден көчөмүн,
- 230** Бакты-куурай басамын,
Күш-мурун тоосын ашамын,
Улуу Кулжа чатынан,
Кичи Кулжа башынан
ортосуна кономун!
- 235** Келген жет’ай болгунча,
кемегемди касамын,
орошон он ай болгунча,
отунумду аламын!
Акret жайды утамын:
- 240** Капыр-минен Бусурман
барын бирдей тутамын!
Анын бери жагында
асыл жайдан ақыргын!
Бириң койбай чакыргын!
- 245** Асыл тууган тентек бар,
бөйрөк жамбым бөтөн бар,
тай туйгагым бүрөө бар,
чыныгы жамбым үчөө бар,
келсе тентек эл бусат,
- 250** көөнү келсе келсинде,
болбосо келбей койсунда.’
Бок-мурундай төрөдөн
чыккан элчи кетти дейт,
төгөрөк төрт бурчун
- 255** барын бирдей өттү дейт,
Капыр-минен Бусурман
барын бирдей чакырды.
Чакырганда Эр Манас,
ылдый өтүп кеткенде,
- 260** ыкыс берип токтоду;
- Kayra köçüp salamın:
Kara-balta aşamın,
Kayındıdan geçeyim,
sonra da göçüp gideyim,
Agır-min'e gelince de
develerimi salayım,
Korogotu'yu da aşınca
İt-keçüü'yü geçeyim,
Ak-car çukurunu geçip,
Ak-bulun'a konayım.
Orada koyunları kirkayım,
Yurdumun üstünü örteyim.
Ben o yerden de göçeyim.
Irgayı'yı da aşayım,
doğru Kopu'ya varayım.
Ben o yerden de göçeyim.
Karkara'ya konayım,
Kaldai ile dost olup ben
tuz kaynatıp alayım,
ben o yerden de göçeyim.
Temirdik dağa varayım,
ben Tuluk'tan da aşayım,
sonra oradan da göçeyim,
Baktı-kuuray'a varayım,
Kuş-murun dağıını aşayım,
Uluu-Kulca çatınan,
Kiçi Kulca başınan
ortosuna konомуń!
- Kélgend cét’ay bolğunça,
kémegemdi kasamın,
oroşon on ay bolğunça,
otunumdu alamın!
- Akret caydı utamın:
Kapır-minen Busurman
barın birdey tutamın!
Anın béri cağında
asıl caydan akırğın!
- Birin koyboy çakırğın!
Asıl tuuğan téntek bar,
böyrök cambım bötön bar,
tay tuyağım büroö bar,
çınığı cambım üçöö bar,
kélse téntek él busat,
köönü kelse kélsinde,
bolboso kélbey koysunda.’
- Bok-murunday törödön
çıkkan élçi kétti déyt,
tögörök tört burçun
barın birdey öttü déyt,
Kapır-minen Busurman
barın birdey çakırdı.
Çakırğanda Ér Manas,
ıldıy ötüp kétkende,
ıķıs bérüp toktodu;
- sonra da göçüp gideyim,
Kara-balta'yı aşayım,
Kayındıdan geçeyim,
sonra da göçüp gideyim,
Agır-min'e gelince de
develerimi salayım,
Korogotu'yu da aşınca
İt-keçüü'yü geçeyim,
Ak-car çukurunu geçip,
Ak-bulun'a konayım.
Orada koyunları kirkayım,
Yurdumun üstünü örteyim.
Ben o yerden de göçeyim.
Irgayı'yı da aşayım,
doğru Kopu'ya varayım.
Ben o yerden de göçeyim.
Karkara'ya konayım,
Kaldai ile dost olup ben
tuz kaynatıp alayım,
ben o yerden de göçeyim.
Temirdik dağa varayım,
ben Tuluk'tan da aşayım,
sonra oradan da göçeyim,
Baktı-kuuray'a varayım,
Kuş-murun dağıını aşayım,
Uluu-Kulca'ya yaklaşınca
Küçük Kulca'ya yaklaşınca
ortalarına yerleşeyim.
Yedi ay tamam olunca
ateş delikleri yapayım,
on ay da tamam olunca
odunumu alayım!
ahireti kazanayım,
kafirlerle müslümanların
hepsini bir tutayım!
İşte ondan sonra ben
asıl yerinden seslen!
Kusursuz hepsini çağır!
Asıl doğan bir ateşli can var,
başkaca, bir gümüş param var,
bir de büyük gümüş param var,
uç halis gümüş param var,
ateşli can gelirse ili karıştırır,
canı isterse gelsin,
istemezse gelmesin.”
Efendi Bok-murun'un yiğitleri
çıkıp elçi gittiler,
tekerlegin dört bucağına
hepsi birden çıktılar.
Kafir ile müslümanın
hepsini aşa çağırırlar.
Er Manas'ı çağırınca
bir tarafa at sürdü o,
öteye gelince durdu,

- өөдө жүрүп кеткенде,
өкүс берип токтоду-
элчиге жооп айтпады.
Анда элчи боюна айтты, дейт.
- 265** 'Аткан ок таштан кайтпайт,
барган элчи жолдон кайтпайт:
мен ошу жерден кайтамын,
Бок-мурундай төрөмө
немене жооп айтамын?'
- 270** Мыны айтып бу элчи
кайраттанып салды дейт,
Маникердай күлүктү
кайра тартып алды дейт,
Манаска барып салды дейт.
- 275** Кабылан тууган Эр Манас
кан ойну чатраш
Улуу-камыр башинда
Алмамбет-минен ойноп жатты дейт.
Үч ташын Алмамбет
- 280** утуп алыш экен дейт,
уялып кетти Эр Манас,
жанындағы жоолыкты
жүсүн арчып алды дейт,
Бок-мурунун элчиси
- 285** жайма көкүл Жаш-ул,
аны көрүп салды дейт.
Кабылан тууган тентектин
ачуу жаман келди дейт.
Жанындағы кырк чоро
- 290** турал конду зыркырап
сакалы кетти буркурап,
Алмамбет турду жалынып,
мойнана бото салынып.
'Акай, тентек, не дейсин?
- 295** Ачууны бассана!
Акылыңа түссөнө!
Күлүп туруп сүйлөссөн,
күн тийгендей көрүнет,
кабагың бүркөп сүйлөссөн,
- 300** кар жаагандай көрүнөт!'
Анда айттиң Эр Манас:
'Акай, чором-ай, ай жаркын,
акай, чором-ай, күн жаркын,
элдуу жерден чогултуп,
- 305** эчкең алган кей-гашка,
бура тарсса болбогон,
букадан талым алган кул
сундуруп найза тартпагган,
сумсайып жоодан кайтпаган,
- 310** барың бирдей чоролор,
кара байрга казанат,
жоо качырган азамат-
мен көргөндү көрдүнбү,
мен билгенди билдинби?

öödö cürüp kétkende,
öküs bérüp toktodu-
élçige coop aytپادى.
Anda élçi boyuna aytتى, déyt.
'Atkan ok taştan kaytpayt,
barğan élçi coldon kaytpayt:
mén oшу cérdén kaytamın,
Bok-murunday törömö
némene coop aytامن?'
Mını aytىp bu élçi
kayrattanip saldı déyt,
Manikérdey külüktü
kayra tartıp aldı déyt,
Manaska barıp saldı déyt.
Kabilan tuuğan Ér Manas
kan oynu çatراş
Uluu-kamır başında
Almambét-minen oynop cattı déyt. Almambet'le oynuyordu.
Üç taşın Almambét
utup alıp éken déyt,
uyalıp ketti Ér Manas,
canındağı coolikti
cüsün arçip aldı déyt,
Bok-murundun élçisi
cayma kökül Çaş-uul,
anı körüp saldı déyt.
Kabilan tuuğan téntektin
açuu caman kéldi déyt.
Canındağı kirk çoro
tura kondu zirkirap
sakalı ketti burkurap,
Almambét turdu calınıp,
moynuna boto salınıp.
'Akay, téntek, né déysin?
Açuunı bassana!
Akılıñña tüssönö!
Külüp turup süylössöñ,
kün tiygendey körünöt,
kabağıñ bürköt süylössöñ,
kar caağanday körünöt!'
Anda aytتىñ Ér Manas:
'Akay, çorom-ay, ay carkın,
akay, çorom-ay, kün carkın,
élduu cérdén çögultup,
éckep alган köy-ঁasha,
bura tarssa bolboğon,
bukadan talim alган kul
sundurup nayza tartpağgan,
sumsayıp coodan kaytpağan,
barıñ birdey çorolor,
kara bayrga kazanat,
coo kaçırğan azamat-
mén körgöndü kördünbү,
mén bilgendi bildinbi?

ileri sürüp giderken
aşağı inerken durdu,
elçiye cevap vermedi.
Elçiler birbirine dedi ki:
"Atilan ok taştan dönmez,
giden elçi yoldan dönmez,
ben de buradan dönmem.
Bok-murun efendime ben
ne cevap götüreyim?"
Elçi böyle diyerek
hamle yapıp ilerledi,
Maniker adlı atını
yola çevirdi.
Manas'in yanına vardi.
Kaplan doğan Er Manas
han oyunu satranç oynuyordu,
Uluu-kamır'ın başında
Almambet'le oynuyordu.
Üç taşını Almambet,
yutup almıştı onun.
Er Manas buna kızmıştı,
yanındaki yağlıyla o
yüzünün terini sildi,
Bok-murun'un elçisi,
Caş-Uul adlı gencin
atla geldiğini gördü,
Kaplan doğan bu ateşli can
hiddetinden köpürüyor.
Yanındaki kirk yiğit
şangırıyla yerinden kalktı,
hep titriyordu sakalı,
derken Almambet de kalktı,
yalvarıp ona sarıldı:
"Ey ateşli can, neyin var senin?
Hiddetini yensene,
aklıni devşirsene,
gülerek konuşurken sen,
güneş doğuyor gibi.
Kaşlarını çatınca da
sen, kar yağıyor gibi."
Er Manas da cevap verdi:
"Ey, ay ışığı yiğitlerim,
ey, gün ışığı yiğitlerim,
o kadar halkın içinden,
seçilmiş erler,
koşuda önüne geçilmez sizin,
boğadan talim alan kul,
soktuğu kargayı geri çekmeyen,
susup düşmandan kaçmayan,
hepiniz de benim aslan yiğitlerimsiniz,
hepsi güçlü genç erlerim,
düşman kaçırın ey azamet,
gördüğümü sen gördün mü,
bildiği mi sen bildin mi?

- 315** Жайма көкүл Жаш-ул
келе жатат көрдүңбү?
Бого салам бергеймин,
башы кетет өлүмгө,
малы кетет талоога!
- 320** Кылчайып карап алгандым,
кесүн чукуп алгандым,
туруп атын алгандым!
Бутун кесип саламын,
батырларын сайышип,
- 325** балбандарын көрүшүп,
бука минип булкушуп,
тай буқадай жулкушуп,
тамаша кылып жатыңар!
Төрт бутуна төрт касыкты кагиңар!
- 330** Мойнұна маржан шурұ салыңар!
Айры кесең ач белге
урұп керип кетиңер!
Манас чоролоруна айтыпты,
анды туруп чоролор
- 335** айры кесең ач белге
одура тартып алды дейт,
төрт касыкты какканды,
кыдышата чапты дейт.
Эртең-минен турду дейт,
- 340** өркөчү бийк, мойн усун,
жорго басык соң кула
ак қаңғы эр сырдығаш
ак-кулага токутту,
кашқа таман жеке өтүк
- 345** темир таман үзөңгү
теппей ыргым минди дейт,
ак көйнөкчөн дамбалчан
бастырып чығып келди дейт.
Ногойдун ошундай
- уул туарб'әкен?
- 350** Кабылан тууган Эр Манас
кайра тартып алды дейт,
кыкырип бакырды,
Манас чоролорун чакырды:
'Мурат-алым, Мурат-бек!'
- 355** Мундай чапкан Куат-бек!
Әлим, Сейит, эки уул!
Казактардын Каргандай, жаш уул!
Төлгөчү кара Төлөгүм!
- 360** Тұңде тұлқунұн исин жаңылбас
Тұрсын-тайлак, шуутум!
Караңғыда карсақтын
исин жаңылбас
- Каман-жойпур, шуутум!
Үшүн Үмет, Жайзаң, эки уул!
Сары-ала минген Алмамбет!
- 365** Кескө сайған көк Сыргак!
Жатық тилдүү Ажыбай!
- Cayma kökül Caş-uul
kélé catat kördünbü?
Boğو salam bérgeymin,
başı kétet ölümgö,
malı kétet taloğa!
Kılçayıp karap alğandım,
köşün çukup alğandım,
turup atın alğandım!
Butun késip salamın,
batırların sayışip,
balbandarın körüşüp,
buка minip bulkuşup,
tay bukaday culkuşup,
tamaşa kılıp catıñar!
- Tört butuna tört kasıktı kağıñar!
Moynuna marcan şuru salıñar!
Ayrı késeñ aç bélge
urup kérüp kétiñer!
Manas çoroloruna aytıptı,
anda turup çorolor
ayrı késeñ aç bélge
oodura tartıp aldı déyt,
tört kasıktı kakkanda,
kidırata çaptı déyt.
Érteñ-minen turdu déyt,
örkökü biyk, moyn usun,
corço basık çoñ kula
ak kañğı ér sırdağış
ak-kulaǵa tokuttu,
kaşka taman céke ötük
témir taman üzöñgү
téppey ırğım mindi déyt,
ak köynökçon dambalçan
bastırıp çığıp kéldi déyt.
- Noğoydun oşunday
uul tuarb'éken?
- Kabilan tuuğan Ér Manas
kayra tartıp aldı déyt,
kuykırıp bakırdı,
Manas çorolorun çakırdı:
'Murat-alım, Murat-bék!
Munday çapkan Kuat-bék!
Élim, Séyit, éki uul!
Kazaktardin Karganday, caş uul!
Tölgöçü kara Tölgögüm!
Tünde tülkünün исин.cañilbas
Türsün-taylak, şuutum!
Karañǵida karsaktın
isin cañilbas
- Kaman-coypur, şuutum!
Üşün Ümöt, Cayzañ, éki uul!
Sarı-ala mingén Almambet!
Köskö sayğan kök Sırgak!
Catık tildüü Acıbay!
- Dağınık kahkülli Caş-uul'un
geldiğini gördün mü?
Ona selam vereyim ben,
başı ölüme gidecek,
malı bize yağma olacak!
Bakınırken gördüm onu,
gözünü çıkarıp aldığım,
atını elinden aldığım,
ayaklarını kestiğim,
bahadırlarına saldırıp,
pehlivanlar ile güreşip,
boğaya binip boğuşup,
taylor gibi ziplayıp,
eylenen biraz!
Elini ayağına dört kazık çakın,
boynuna da mercan takın,
issız dağ geçidine
götürüp asın!"
Manas yiğitlerine böyle deyince
yiğitler ayağa kalktılar,
issız dağ geçidine
götürüp astılar,
dört sağlam kazık çaktılar,
gelip üstünden atladılar.
Manas sabah erken kalktı,
hörgücü büyük boyunu uzun,
yürük kula atına o
alaca eyeri koydu,
kula ata koşum vurdu,
çizmesisini özengiye
demir tabanlı özengiye
değirmeden ata bindi.
Sirtında beyaz don gömlek
ileri atıldı.
Nogaylarda boy ölçüsecek
böyle bir er var mı?
Kaplan doğan Er Manas
atını tekrar eve sürdürdü,
haykırarak, bağırıldı,
Manas yiğitlerini çağırıldı:
'Murat-alım, Murat-bék,
yaman saldır Kuat-bék,
Elim, Seyit, iki oğul.
Kazak Karganday, genç,
bilgiç falcı kara Tölöküm,
gece tilki izini şaşmadan bulan
benim Türsün-taylakım, tosunum.
karanlıkta bozkır tilkisinin
izini şaşmadan bulan
yanılmaz Kaman-coypur,
Üşün Ümöt ile Cayzan, iki oğul,
Sarı-ala'ya binen Almambet,
göz çikaran yağızı Sırgak,
tatlı dilli Acıbayım,

- Төмөнгө кире барганда,
Кырктын башы Кыргылым!
Кек-чебич минген Серегим!
- 370** Жайлымыштын иниси,
Жаш-камыштын агасы
ат кайтарчы Боз-ул!
- Чоролордын эң кичү Таз-баймат-
о казанды тес кайнат!
- 375** Ат качырмак күн тууды,
төө өрмөгү алтын ак чатыр
түрө салып бүктөнөр!
Тутам жерин нылдаткан,
тутам жерин сырдаткан
- 380** көш көмөкәй сыр наиза
башы кеккө жайлган,
түбү жерге сайлган,
кең Нарынды қыдырып
Ак-куланын үстүнө
- 385** жолборстон кежим жабыңар!
Башына манаттан нокто катыңар!
Кек доолбас байланар!
Жетелетип салыңар!
Түргөгү алтын ак чатыр
- 390** кош атка бекем тартыңар!
Кебести-тоодын нары жагы,
кең Кашкардын бери жагы,
Бок-мурунрай төрөнүн
тартуу болсо көрөлү:
- 395** а жерден тартуу келбесе,
желекти жерден түрөлү!
Желбиретпей найзаны
тура кармап саялык!
Ашын карам қылалык!"
- 400** Ак-куланын үстүнө,
жолборстон кежим жаптырып,
жетелетип желпинтип,
Нарынды бойлоп чыкты дейт.
Түргөгү алтын ак чатыр
- 405** Кебести-тоодын боюна
састуу жерге тикти дейт,
Ак-булчунду минди дейт,
Кебести-тоодын жанында
кергиштепип чыкты дейт.
- 410** Төгөрөктөн маралды,
жер арытып карады,
алты капка чарбактан
буудак-буудак чаң чыкты.
Буудак чанды караса,
- 415** 'Бу немене болду?' деп,
кабылан тууган Эр Манас
кайта желип келди дейт:
'Чоролор атка токум сал!
Капыр-минен Бусурман
- 420** карчалышып калганбы?

Tömürk kire barganda,
Kırktın başı Kırgilım!
Kök-çebiç mingén Sérégim!

Caylımıştin inisi,
Caş-kamıştin ağası
at kaytarçı Boz-ul!

Çorolordın en küçü Taz-baymat-
o kazandı tés kaynat!

At kaçırımk kün tuudi,
töö örmögü altın ak çatır
türö salıp büktönör!

Tutam céerin nıldatkan,
tutam céerin sırdatkan
köş kömököy sır nayza
başı kökkö caylgan,
tübü cérgé saylgan,
keñ Narındı kidırıp
Ak-kulanın üstünö
colborston kécim cabıñar!

Başına manattan nokto katıñar!
Kök doolbas baylañar!
Cételetip salıñar!

Türgögü altın ak çatır
koş atka békem tartıñar!
Kébésti-toodın narı cağı,
keñ Kaşkardin béri cağı,
Bok-murunday törönün
tartuu bolso körölü:
a cérdən tartuu kélbese,
célekti cérdən türöli!
Célbiretpey nayzanı
tura karmap sayalik!
Aşın karam kılalik!"

Ak-kulanın üstünö,
colborston kécim captırıp,
cételetip célpintip,
Narındı boylop çıktı déyt.
Türgögü altın ak çatır
Kébésti-toodın boyuna
sastuu cérgé tiki déyt,
Ak-bulchuñdu mindi déyt,
Kébésti-toodın canında
kérighetip çıktı déyt.

Tögöröktön maraldı,
cé arıtıp karadı,
altı kapka çarbaktan
buudak-buudak çañ çıktı.
Buudak çañdı karasa,
'Bu némene boldu?' dép,
kabilan tuuğan É Manas
kayta célip kéldi déyt:
'Çorolor atka tokum sal!

Kapır-minen Busurman
karçalışip kalğanrı?

biz buradan inersek,
kırkıń başı, Kırgilım,
Kök-çepiç ile Serekim,
Cayılmış'ın küçüğü,
Caş-kamış'ın ağabeyi,
at getir sen, Boz-ul!

Yigitlerin en küçüğü Taz-baymat.
sen de kazanı tez kaynat.

Bugün at yarışı günü,
deve derisi, altından ak çadırı,
açıtırı sıkı bağlayın!

Tutam yeri hep resimli,
tutam yeri hep çizgili,
iki püsküllü mızrağımız,
bu, başı göklere degen,
sapı toprakta köklenen
geniş Narın'ı geçelim.

Ak-kulamin üzerine
kaplan derisi at örtümü örtün!

Başına al yuları koyun!
Şahin davulunu bağlayıp
ipi ile bana getirin!

Altınlı ak çadırı da
yük atına bağlayın!

Kebesti-dağının ötesinde,
Kaşgar'ın da berisinde
Bok-murun efendi oturur.
Hediyeniz nedir göreyim,
oradan hediye gelmezse
bayrağı kapıp kaldırıralım.

Kağıları sallayıp,
ganimet alıp kaçalım,
aşını haram kılalım!"

Ak-kula'nın üzerine
kaplan eyeri vurdular,
ipinden onu yiderek
Narin suyu boyunca çektiler.

Sonra altın ak çadırı,
Kebesti-dağının başında
sazlı bir yere ditti,
Ak-bulçun atına bindi,
Kebesti dağının yanında
yürük atını hoplattı.

Dört tarafa el attı,
bütün memlekete baktı,
altı kapılı kaleden
bulut bulut toz çıktı.

Toz bulutunu görünce,
'Bu ne ola ki?' dedi,
kaplan doğan Er Manas
atı çadırına sürdü.

"Yigitler atları hazırlayıñ!

Kafir ile müslüman,
birbirine mi giriştı?

- Арасына түшөлүк!
Арачалап салалык!
Ашын карам кылбайлы!
Тутам жерин нылдаткан,
425 тутам жерин сырдаткан
кош көмекәй сыр наиза
колтукка кысып салалык!
Ак-куланын үстүне,
ак қаңғы эр сырдыгаш
- 430 Ак-кулага токуңар!
Алача көпчүк салыңар!
Алтын быштан тартыңар!
Арасына түшөлүк!
Арачалап салалык!
- 435 Атка минип жүрду дейт-
көгүчкөн көрсө туралман,
көсүмнүн жашын тийялман-
Капыр карчы келди деп,
Абылай, Жанғыр, Кан-кожом
- 440 мылтык-минен тарс койду.
Калдырагын салынып
Калдай чыга урушту,
белдкемчисин салынып
Межин чыга урушту.
- 445 Кара баштуу тууну көтөрүп
Капырдын каны Нэз-кара
карсылдашып урушту.
Кабылан тууган Эр Манас
арасына түштү дейт,
- 450 арачалап салды дейт.
'Мөндү! Бурут кашты!' деп
Калдай чыга кууды дейт,
'Сай! Бурут кашты!' деп
сансыган Калмак кууды дейт.
- 455 Кан-кожо
элин сайд'эле,
кабылан тентек желд'эле,
Кан-кожомо келд'эле.
'Көркү! Бурут кашты!' деп
көңкү Калмак аттанды.
- 460 'Аргимак башин буратур!
Кан-кожомо астын жерге тура тур!
Ак батанды берип кет!
Ээгине сакал койбогон,
эрдинен мурут албаган
- 465 уй түгүндөй көп Калмак
аттанды!
Алда, чором, жоо кашты!
Тооба, чором, жоо кашты!
Кайра кагтап келди дейт,
Алмамбет, Сыргак, эки уул,
- 470 жасоол болуп салды дейт,
Капир-минен Бусурман
ашкан айдалап келди дейт.

Арасына түшөлүк!
Арачалап салалык!
Ашын карам кылбайлы!
Тутам cérin nildatkan,
тутам cérin sırdatkan
кош kömököy sir nayza
koltukka kisip salalik!
Ak-kulanın üstünö,
ak kañğı ér sırdağış
Ak-kulaǵa tokuńar!
Alaça köpçük salıńar!
Altın bıştan tartıńar!
Arasına tüşölük!
Araçalap salalık!'
Atka minip cürdü déyt-
kögүchкөn körsö turalman,
kösүмнүн caşın tiyyalman-
Kapır karçı kéldi dép,
Abılay, Cañǵır, Kan-kocom
miltik-minen tars koydu.
Kaldıraǵın salınıp
Kalday čığa uruștu,
beldkamçısın salınıp
Mécin čığa uruștu.
Kara baştuu tuunu kötörüp
Kapırdın kanı Néz-kara
karsıdaşıp uruștu.
Kabilan tuuǵan Ér Manas
arasına tüstü déyt,
araçalap saldı déyt.
'Möndü! Burut kaştı!' dép
Kalday čığa kuudi déyt,
'Say! Burut kaştı!' dép
sansıǵan Kalmak kuudi déyt.
Kan-koco
élin sayd'éle,
kabilan téntek céld'éle,
Kan-kocomo kéld'éle.
'Körkü! Burut kaştı!' dép
köñkü Kalmak attandi.
'Arğimak basın buratur!
Kan-kocomo astın cérgé tura tur!
Ak batandı bérüp két!
Eegine sakal koyboğon,
érđinen murut albağan
uy tüğündöy köp Kalmak
attandi!
Alda, çorom, coo kaştı!
Tooba, çorom, coo kaştı!
Kayra kaptap kéldi déyt,
Almambét, Sırgak, éki uul,
casool bolup saldı déyt,
Kapır-minen Busurman
aşkan aydap kéldi déyt.

Aralarına koşalım,
birbirinden ayıralım!
Aşı haram kılmayalım!
Tutam yeri hep resimli,
tutam yeri hep çizgili,
iki püsküllü mızraqı
koltuğumuza sıkıştırıp
Ak-kula'nın üzerine,
alaca eyeri vurun,
Ak-kulama eyer vurun,
bir de alaca minder koyun,
altın kayışı sıkı çekin,
aralarına saldíralım,
birbirinden ayıralım."

Atına binip yürüdü,
uçan güvercinden çabuk,
kuruyan göz yaşıdan çabuk
kafirin yanına geldi,
Abılay, Cangır, Kan-koco
güm diye tüfeğini boşalttı.
Fişek çantasını yanına asıp,
Kalday çıkip vuruştu.
Fişek kemerini bağlayıp
Mecin çıkip vuruştu.
Kara başlı tuğunu kaldırıp
kafirin hanı Nez-kara
karşılaşıp vuruştu.
Kaplan doğan Er Manas
aralarına saldırıldı,
birbirinden ayırdı.
'Möndü! Burut kaştı!' diyerek
Kalday çıkip onları kovaladı,
'Say! Burut kaştı!' diyerek
pis kokan Kalmuk onları kovdu.
Kan-koco'nun yurduna
saldiracaklardı ki
ateşli can bu kaplan ortaya çıktı,
Kan-koco'ya geldi.
'Körkü! Burut kaçıştı!' diyerek
Kalmuklar atalarla kaçtı.
'Rahvan atının başını çevir!
Kan-koco'nun yanında dur!
Hayır duanı ver de git!
Sakalını tıraş eden,
büyüğini hiç kesmeyen,
inek kılı kadar çok Kalmuk ata
binip kaçtı!
Allahım, düşman kaçtı, yiğitler!
Tövbe, yiğitler, düşman kaçtı!"
Yavaş yavaş geri döndü,
Almambet ile Sırgak'ı
yol için öncü yaptı.
Kafir ile müslümanları
güzelce yola koydu.

- Бекип калган бейштин
эшигин ачкан Эр Кошой,
475 байланып калган сарайдын
жолун жаскан Эр Кошой
Кабылан тууган Эр Манас
чатырын жакын тикши дейт.
Ошугуна Бок-мурун
- 480** жайма көкүл Жаш-уул
ак боз атты қыналап,
бермет, шуру тагынтып,
кыштуу тартуу қылды дейт
Кабылан тууган Манаска.
- 485** Бок-мурундай баланы-
'Бир-да күнү келет' деп,
бир-де күнү келген жок,
'Эки күнү келет' деп,
эки күнү келген жок,
- 490** 'Үчүнчи күнү келет' деп,
үчүнчү күнү келген жок.
Төртүнчи күнү Бок-мурун
Маныкерды минди дейт,
бадананы кииди дейт,
- 495** бастырып чыгып келди дейт.
Кабылан тууган Кошойго,
ага салам берди дейт.
Кабылан Кошой айтты дейт:
"Ак жайкын тоңгон
мусту" айтам,
- 500** бир-де күнү келбедин,
бийсип калган экесин,
эки күнү келбедин,
эрсип калган экесин,
үчүнчү күнү келбедин...
- 505** төрөсүп калган экесин.
"Ар жийндиң ичинде
карчыйып калган баланы"
Бок-мурун систи аytамын,
элди өзүң билгесип
- 510** муну-минен жоругун.'
Анда Бок-мурун айттың:
'Кабылан Кошой, Кан Аба,
эрликпе-де, терикпе!
Бир-де күнү келбесем,
- 515** бий тыныксын мен дедим,
эки күнү келбесем,
эл тыныксын мен дедим,
Эсен-аман болдуңбу?
Сак-саламат жүрдүңбу?
- 520** Ашты кандай тартамын?
Атты кандай чабамын,
акрет жайды утамын?
Капыр-минен Бусурман
кандай қылып тутамын?"
- 525** Анда Кошой айтты дейт:

Békip kalğan býystin
eşigin açkan Ér Koşoy,
baylanıp kalğan saraydin
colun caskan Ér Koşoy
Kabilan tuuğan Ér Manas
çatırın cakın tikşi déyt.
Oşuguna Bok-murun
cayma kökül Çaş-uul
ak boz attı kinalap,
bérmet, şuru tağıntıp,
kiştuu tartuu kıldı déyt
Kabilan tuuğan Manaska.
Bok-murunday balanı-
'Bir-da künü kélet' dép,
bir-de künü kélgen cok,
'Éki künü kélet' dép,
éki künü kélgen cok,
'Üçüncü künü kélet' dép,
üçüncü künü kélgen cok.
Törtüncü künü Bok-murun
Manikerdi mindi déyt,
badanani kiidi déyt,
bastırıp çiğip keldi déyt.
Kabilan tuuğan Koşoypo,
ağa salam bérdi déyt.
Kabilan Koşoy aytta déyt:
"Ak caykın toñgon
mustu" aytam,
bir-de künü kélbediñ,
biysip kalğan ékesiñ,
éki künü kélbediñ,
érsip kalğan ékesiñ,
üçüncü künü kélbediñ...
törösüp kalğan ékesiñ.
"Ar ciyndin içinde
karçayıp kalğan balanı"
Bok-murun sisti aytamın,
éldi özüñ bilgensip
munu-minen corوغun."
Anda Bok-murun ayttañ:
'Kabilan Koşoy, Kan Aba,
érikpe-de, térikpe!
Bir-de künü kélbesem,
biy tınıksın mén dédim,
éki künü kélbesem,
éł tınıksın mén dédim,
Ésen-aman bolduñbu?
Sak-salamat cürdüñbü?
Aştı kanday tartamın?
Atti kanday çabamın,
akret caydı utamın?
Kapır-minen Busurman
kanday kilip tutamın?"
Anda Koşoy aytta déyt:

Cennetin kapısını
Açmış olan Er Koşoy
kapalı kalan sarayı,
yolunu açan, Er Koşoy,
kaplan doğan Er Manas'ın
yakınına gelip çadır kurdu.
Bu aralık Bok-murun da
genç Çaş-uul'u bekliyordu,
ak atına binmişti o,
boynuna boncuk dizi takılmış
atını hızla koşturdu,
kaplan doğan Manas'a geldi.
Bok-murun sandı usağı
bir günde gelecek,
bir günde baktı gelen yok.
İki günde gelir, dedi,
iki günde de gelen yok.
Üçüncü gün gelir o, dedi,
üç gün sonra da gelen yok.
Dördüncü gün Bok-murun
atı Maniker'e bindi,
zırhını da giyindi,
heybet ile yola çıktı.
Kaplan doğan Er Koşoy'a
gidip selamını verdi.
Kaplan Koşoy da dedi ki:
"Yaz vakti donup
kalmış, diyorum sana,
bir gün geçti, sen gelmedin,
bey edasına bürünüp sen.
İkinci gün de gelmedin,
erlik edasına bürünüp sen.
Üçüncü gün de gelmedin,
Efendilik edasına bürünüp sen.
Her topluluğun içinde
dikkat çeken bir çocuksun sen,
Bok-murun size diyorum,
halkı sen yönetiyormuşsun gibi
bu ne davranış böyle!"
Bok-murun da dedi ki:
"Han babası kaplan Koşoy,
hiddet edip söylemen!
İlk günü gelmedim ben,
beyler dinlensin, dedim.
İkinci günü gelmedim,
milletim dinlensin dedim.
Sıhhatin yerinde mi?
Yolculuk rahat geçti mi?
Aşı nasıl yaptırıym?
Atları nasıl koşturayım?
Ahreti kazanmak için,
kafir ile müslüمانı
nasıl sulhda tutayım?"
İhtiyar Koşoy dedi ki:

- ‘Акай, тентек, тура тур!
Капыр-минен Бусурман
бис билгинче неш керек?
Бис билгинче көт керек!
- 530** Желенуш тоо кериси,
Бусурмандын бөрүсү,
Манас билсин жийнди.’
Манас анда айтты дейт:
‘Андай дебе Кан Кошой, Аба,
- 535 тондун жакасын түрүп,
этегинен киyebi?
Агасы айлда туруп,
инеси ишин билеби?
Бу жийнди өзүң бил, Кошой!’
- 540** Ак-коргон-кенттин каласы
Көкүм Сарттын баласы
Үрбү айттып тура’ды:
‘Мен бир үч оос кеп айтайн!
Жараса кебим кылышар,
- 545 жарабаса коюнар!’
Кан Кошой айтты дейт:
‘Айссаш айта сал!’ дейди,
‘Сенин кебинди угала!’
Үрбү айттып тура’ды:
- 550** ‘Нары барсын он беш күн,
бери келсин он беш күн.
Аттуу ошундан чабалык,
күнү-түнү он төрт күн
ат тердетип алалык!
- 555** Он алты күндөр болгунча,
ат чубатып алалык!
Капыр-минен Бусурман
аттын санатын билелик!
Кабылан тууган Эр Манас
- 560** ачуу жаман келди дейт,
жанындағы Ак-албарс
кармап алыш сабынан
качырып койо берди дейт,
Алты Шээр кеп Капыр
- 565 аралата кууды дейт,
үч араан Бусурман
тегеренте кууды дейт,
жетил чаап ирerde
Жолойдун жолун басты дейт,
- 570** Агышты аттап кашты дейт,
Төшстүктүң төбөсүн басып
өттү дейт,
Кошойдун койнуна кире кашты дейт.
- Кабылан тууган Эр Манас
Ак-албарс-минен Үрбүнүн этегин
- 575 түшүре чаап ирди дейт.
‘Атаң билген ой эмес,
энэң билген той эмес,
- ‘Akay, téntek, tura tur!
Kapır-minen Busurman
bis bilginče néş kérek?
Bis bilginče köt kérek!
- . Cölönüş too kéri,
Busurmandın börüsü,
Manas bilsin ciyndi.’
Manas anda aytta déyt:
‘Anday débe Kan Koşoy, Aba,
tondun cakasın türüp,
éteginen kiyebi?
- Ağası aylda turup,
inesi işin bilebi?
Bu ciyndı özüñ bil, Koşoy!’
- Ak-korgon-kénttin kalası
Köküm Sarttun balası
Ürbü aytıp tura’dı:
‘Mén bir üç oos kép aytayn!
Carasa kébim kılıñar,
carabasa koyuñar!’
- Kan Koşoy aytta déyt:
‘Ayssaañ aytta sal!’ déydi,
‘Sénin kébiñdi ugali!’
Ürbü aytıp tura’dı:
‘Narı barsın on beş kün,
béri kélsin on beş kün.
Attuu oşundan çabalık,
künü-tünü on tört kün
at térdetip alalik!
- On altı kündör bolğunça,
at çubatıp alalik!
Kapır-minen Busurman
attın sanatin bilelik!’
- Kabilan tuuğan Ér Manas
açuu caman kéldi déyt,
canındağı Ak-albars
karmap alıp sabınan
kaçırıp koyo bérdi déyt,
Altı Şeer köp Kapır
aralata kuudi déyt,
üç araan Busurman
tégerente kuudi déyt,
cétip çaat irerde
Coloydun colun bastı déyt,
Agiştı attap kaştı déyt,
Töشتüküñ töbösün basıp
öttü déyt,
- Koşoydun koynuna kire kaştı déyt. Koşoy'un koynuna girip kaçtı.
Kabilan tuuğan Ér Manas
Ak-albars-minen Ürbünün étegin
tüşürö çaat irdi déyt.
‘Atañ bilgen oy émes,
éneñ bilgen toy émes,
- “Ey budala, söyleme dur,
kafir ile müslümanlar
benim neyime gerek?
Benim kıçımıma gerek!
Yamaç dağının gerisi,
o müslümanların kurdı
Manas düzeltsin yiğini.”
O zaman Manas dedi ki:
“Öyle deme, ey Koşoy Han,
kürküň yakasını dürüp,
eteğinden mi giyilir?
Ağası evde oturup,
işi küçükler mi görür?
Şenliği sen hazırla Koşoy!”
Ak-korgon-kent şehri
Sart Köküm'ün genç oğlu
Ürbü dedi ki:
“Yalnız üç söz diyeceğim,
yararsa sözüm yapın,
yaramazsa kulak asmayın!”
Han Koşoy da dedi ki:
“Söyle düşündüğün şeyi,
sözlerini dinliyoruz!”
Ürbü kalkarak dedi ki:
İleri varsan on beş gün,
geriye gelsen on beş gün,
koşuya buradan çıkalım,
gece gündüz on dört gün
atımızı terletelim!
On altı günü bulunca,
atlarımızı sürelim!
Kafirlerle müslümanlar
atlara bakarlar o zaman!
Kaplan doğuşlu Er Manas
pek öfkelendi o zaman,
belindeki kılıçını,
kinindan hızla çıkardı
sağa sola savurdu,
Altı Şeer kafir dolu
geçip onları kovaladı.
Üç müslüman konak yerinde
dönüp onu kovaladı.
Yakalayıp kılıç saldı,
Coloy'un yolunu bastı
Agiş'tı atlayıp geçti,
Töشتük'ün tepesinden
atladı.
- Kaplan doğan Er Manas,
kılıç ile Ürbü'nün eteğini
vurup indirip kesti.
“Atan bilmez böyle öğüt,
anan bilmez böyle öğüt,

MANAS DESTANI

- кыска саналуу чала көтөн
карам кул,
мындан кийн бу
жоругун кооп жүр!"
- 580** Кабылан тууган Эр Манас
Ак-албарсты қынына
кайтып катып алды дейт,
Эр Кошойго салды дейт,
Кошойго кеңеш салган соң:
- 585** 'Журт карысы Кан Кошой,
сен-де билгин жийнди!"
Анда Кан Кошой айттың:
'Акай, тентек, тура тур!
Мен билбеймин жийнди!
- 590** Жөлөнүш тоо кериси,
Бусурмандын бөрүсү,
өзүң билгин жийнди!
Капыр-минен Бусурман
бис билгинче неш керек?
- 595** Бис билгинче көт керек!
Өзүң билгин жийнди, тентек!"
Анда Манас айттың дейт:
'Кабылан Кошой, Кан Аба,
бу он беш күн дегени,
- 600** бис бала чакта жайдак торбокту
жарышып келчи жер эле-
Капыр-минен Бусурман
карчалышып келгендे,
бейге талаш болбойбу?
- 605** Журтка бузук түшпөйбү?
Аш арам болбойбу?
Бок-мурундай төрөнүн
көөнү чөгөт болбойбу?
Барсын коңур салғын күс-минен,
- 610** келсин чымын уңкан
ала-чалбырг жас-минен,
жакшысы келсин терилип,
жаманы калсын теригип!"
Анда айттың Кан Кошой:
- 'Акай, тентек, бу кебин
болос болсун!' дейди дейт.
Капыр-минен Бусурман
дуу көтөрүп кетти дүйт.
Дуу көтөрүп кеткен соң,
- 615** күнү-түнү он беш күн
ат тердетип алды дейт.
Күнү-түнү үч ай
он жети күн болгунча,
ат чубатып келди дейт.
- Чакчы чактап келди дейт,
сынчы сынап келди дейт.
- 620** Сынчы сынап салган соң,
атка карап айтты дейт:
'Куйругуна күт түшкөн
- кыска саналуу чала көтөн
карам кул,
міндан киң бу
коруғын койуп сүр!"
- Kabilan tuugan Ér Manas
Ak-albarstu kínina
kaytip katip aldi déyt,
Ér Koşoygo saldi déyt,
Koşoygo kénies salgán soñ:
- 'Curt karısı Kan Koşoy,
sén-de bilgin ciyndi!"
Anda Kan Koşoy ayttañ:
'Akay, téntek, tura tur!
Mén bilbeymin ciyndi!
- Cölönüs too kérissi,
Busurmandin börüsü,
özüñ bilgin ciyndi!
Kapır-minen Busurman
bis bilginče nésh kérék?
Bis bilginče kót kérék!
Özüñ bilgin ciyndi, téntek!"
Anda Manas ayttañ déyt:
'Kabilan Koşoy, Kan Aba,
bu on bés kün dégeni,
bis bala çakta caydak torboktu
carişip kélci cér éle-
Kapır-minen Busurman
karçalışip kélgende,
beyge talaş bolboybu?
Curtka buzuk tüşpöybü?
Aş aram bolboybu?
Bok-murunday törönün
kööni çögöt bolboybu?
Barsın koñur salkın küs-minen,
kélsin çimín uçkan
- ala-çalbirt cas-minen,
cakşısı kélsin térilip,
camanı kalsın térigip!"
Anda ayttañ Kan Koşoy:
'Akay, téntek, bu kébiñ
bolso bolsun!' déydi déyt.
Kapır-minen Busurman
duu kötörüp kétti duyt.
Duu kötörüp kétken son,
künü-tünü on bés kün
at térdetip aldi déyt.
Künü-tünü üç ay
- on céti kün bolğunça,
at çubatıp kéldi déyt.
Çakçı çaktap kéldi déyt,
sinci sınap kéldi déyt.
Sinci sınap salgán soñ,
atka karap aytta déyt:
'Kuyruğuna kut tüşkön
- aklı kısa, ardı katı,
haram kul,
bundan sora
bırak bu aklı!"
- Kaplan doğuşlu Er Manas,
o keskin kılıcı kínina
gerisin geri koydu,
Er Koşoy'a dönüp,
Koşoy'dan öğüt istedi:
"Halkın en yaşlısı Koşoy Han
şenlik düzenini sen vereceksin!"
Koşoy Han da şöyle dedi:
"Ey ateşli can, dur,
şenlik filan bilmem ben!
Yamaç dağın gerisi,
ey müslümanların kurdu,
şenlik düzmeği sen bilirsin!
Kafirlerle müslümanlar,
onu bilmek neyine gerek,
onu bilmek götürme gerek!
Şenlik düzmeği kendin bil, ateşli can!"
O zaman Manas söyle dedin:
"Han babası Kaplan Koşoy,
Onun on beş gün dediği şey,
bizim çocukluğunuzda çıplak atla,
yaptığımız yarışa benziyor.
Şimdi kafirle müslüman,
bir araya toplanmışken,
böyle dalaş mı olacak?
Yurda bozgun girmez mi?
Yemek haram olmaz mı?
Bok-murun gibi bir efendinin
gönlü daralmaz mı?
Serin güz vakti çıkalım yarışa
dönelim sinekler
- uçuşurken yaz başında
güzel atlar gelsin hep birlik,
kötü atlar geride kalsın gücenik!"
Han Koşoy, sen de söyle dedin:
"Ey ateşli can, bu sözün,
olursa olsun!" dedi.
Kafirle müslümanlar,
gürültü ile çekildiler,
gürültü çekilince,
gece gündüz tam on beş gün
atlarını terlettiler.
gecesi gündüzüyle üç ay
- on yedi gün dolunca
at mahmuzlayıp geldiler.
Gözcüler terlediler,
bakıcılar bakındılar,
gözcüler gözetleyince
atlara bakıp dediler ki:
"Kuyruğu kuvvetli olan şu

- кутмандуу кул'ат кимдики?
Өркөчү бийк, мойну узун
- 630** нардай кул'ат кимдики?
Жыгылганы нар төдей
жардай кул'ат кимдики?
Өркөчү бийк, мойну узун
садактай саны салынган,
- 635** жакши кул'ат кимдики?
Элбистей ичин тартылган
эчки кул'ат кимдики?
Тумчугу ушту арадай,
туйгагы сырдап койгон чарадай,
- 640** бөрү кулак, бөкөн сан,
бөлөкчө кул'ат кимдики?
Кулжа кулак, куран сан,
кутурган кул'ат кимдики?
Ичегеси ийнедай
- 645** ичке кул'ат кимдики?
Сыдырып койгон тасмадай
сумбаттуу кул'ат кимдики?
Кең соорысы кетмэндей-
кеселек бою кетмэндей!
- 650** кенештү кул'ат кимдики?
Эбиреген жагын эркейткен,
эркештей мойнун койкойткан,
өрүстү кул'ат кимдики?
Как чокусу кумгандай,
- 655** кулактары кыйгандай,
өрүштү кул'ат кимдики?
Кашка тиши кадоодай
какчыйган кул'ат кимдики?
Кызыл тили бүлөдай
- 660** кысматтуу кул'ат кимдики?
Арка мойну бир кулач
ак жолтой кул'ат кимдики?
Кадыксыс бирди бейгеге!
Анан бери жагында
- 665** майканында машат бар,
куйругунда кудук бар,
астыртын аяктуу калып кетпеген,
үстүртүн канаттуу дайрып өтпөгөн,
кабыргасы Калкан-тоо,
- 670** омурткасы Орол-тоо,
сары жылан кезектү,
кызыл жылан өзөктү,
суксурдай мойнун сук'салган
суудай сур ат кимдики?-
- 675** Талаш болду бейгеге!
Бистин жөлөнүс тоо кериси,
Бусурмандын бөрүсү
Эр Манастин Ак-кула,
ошу кандай көрүнөт?-
- 680** Ошу алды бейгени!
Бу Капырдын каны Чоң Жолой,
- кутмандуу kul'at kimdiki?
Örköçü biyk, moynu uzun
narday kul'at kimdiki?
Ciğilgani nar tödey
carday kul'at kimdiki?
Örköçü biyk, moynu uzun
sadaktay sani salıngan,
caşşı kul'at kimdiki?
Elbistey için tartulgan
écki kul'at kimdiki?
Tumcuğu ustu araday,
tuygağı sırdap koygon çaraday,
böri kulak, bökön san,
bölököö kul'at kimdiki?
Kulca kulak, kuran san,
kuturğan kul'at kimdiki?
İçegesi iynedey
içke kul'at kimdiki?
Sıdirip koygon tasmaday
sumbattuu kul'at kimdiki?
Keñ soorisı kétmendey-
késelek boyu kétmendey!-
kéneşti kul'at kimdiki?
Ebiregen cağın érkeytken,
érkeştey moynun koykoytkan,
örüstü kul'at kimdiki?
Kak çokusu kumğanday,
kulaktarı kiyğanday,
örüstü kul'at kimdiki?
Kaşka tişi kadooday
kakçiyğan kul'at kimdiki?
Kızıl tili bülödey
kismattuu kul'at kimdiki?
Arka moynu bir kulaç
ak coltoy kul'at kimdiki?
Kadıksıs birdi beygege!
Anan béri çağında
maykanında maşat bar,
kuyruğunda kuduk bar,
astirtın ayaktuu kalıp kétpegen,
üstürtün kanattuu dayırıp ötpögön,
kabırğası Kalkan-too,
omurtkası Orol-too,
sarı cilan kézekti,
kızıl cilan özöktü,
suksurdai moynun suk'salghan
suuday sur aт kimdiki?-
Talaş boldu beygege!
Bistin cölönüs too kérisi,
Busurmandın börüsü
Ér Manastın Ak-kula,
oшу kanday körünöt?
Oшу aldı beygeni!
- Bu Kapırdın kanı Çoñ Coloy,
- kocaman kula at kiminki?
Hörgücü büyük, boyunu uzun
kocaman kula at kiminki?
Şu develer gibi yüksek
dağlar gibi at kiminki?
Hörgücü büyük, boyunu uzun
bacağını ok gibi geren,
güzel kula at kiminki?
Gövdesi ince, keçi gibi,
şu ince at kiminki?
Burnu testere gibi sıvri,
nalları alça çanak gibi,
kurt kulaklı, geyik butlu,
şu yabancı at kiminki?
Dağ koçu kulaklı, geyik butlu,
kuduran kula at kiminki?
Tüyüleri hep iğne gibi,
şu ince kula at kiminki?
Gerilmiş bir tasma gibi,
şu güzel kula at kiminki?
Omuzları kürek gibi,
göğsü de sert kürek gibi,
şu zeki kula at kiminki?
Yuvarlak yanını kaldırın,
boynunu alımla uzatan,
şu gösterişli kula at kiminki?
Alnının saçı tarak gibi,
kulakları ince sıvri,
şu güzel çevik at kiminki?
Dişleri tirnak gibi keskin,
şu parlak kula at kiminki?
Kızıl dilin bileği gibi,
kısmetli kula at kiminki?
Arka boyunu bir kulaç,
şu uğurlu kula at kiminki?
Terbiye görmeden yarışa girdi!
Onun beri yanında
arkasında pınar var.
Yuvalı bir kuyruğu var.
Hiç bir nallı ayak onu geçmemiş,
hiç bir kanat ondan önce gelmemiş,
kaburgası Kalkan-dağ gibi
omurgası Orol-dağ gibi,
sinirleri sarı yılan,
ilikleri kızıl yılan,
ördek gibi boyun uzatan
şu esmer kula at kiminki?
Bu onunla yarışacak,
bizim Yamaç dağının gerisi,
biz müslümanların kurdu,
Er Manas'ın Ak-kula'sı
size nasıl görünüyor bu?
Yarışı bu kazanacak,
fakat kafirlerin hanı ulu Coloy,

- Чоң Жолойдун Ач-буудан,
ошу қандай көрүнөт?
Эмесс талаш болот бейгеси!
- 685** Аның бері жагында
туйғагында тұра жок
тулпар өндү мал экен,
жүргөндө дүлей жок,
буудан чалыш мал әркен,
- 690** "Жұғром!" деп жұтқұнғен,
"Чығамын!" деп турғани,
жерде ойо чачып токтобойт,
жүгүргөнү билинбейт,
буудан чалыш мал әркен,
- 695** кары жилик каккандай,
өзү быйыл жети бейге чапкандай
тоодай тор'ат кимдики?
Жер астынан чикканы
жети құндар болд'эле,
- 700** арық чаап салыптыр,
уятынан кошуптур,
Элеман-байдын баласы
Эр Төштүктүн Чал-куйрук
ошу алды бейгени!
- 705** Аның бері жагында
бутунда бурмадан чидер муңу бар,
ұстұнде коржун көзү куму бар,
өрөлү тор'ат кимдики?
Ошу алды бейгени!
- 710** Аның бері жагында
чубала баскан чыбар ат-
өзү кимдин ат экен?
Кадыксыс кирди бейгеге!
Бат жагынан карасам,
- 715** нокто кескен ағы бар,
кыр аркадан карасам,
эки киши учкашкан,
көтөн жоор тагы бар-
көкүл кер ат кимдики?
- 720** Ач айбалта белинде,
Қыргыстардын элинде
Ағыш, Кожоштүн Жоор-көр-
ошу алды бейгени!
Ыйык жалдан карасам,
- 725** араба баскан тагы бар,
каптал жұнұн карасам,
тұндук баскан тагы бар-
өзү Боз-бәзин баласы,
бу Тор'айғыр кимдики?
- 730** Ошу алды бейгени!
Аның бері жагында,
Кар'айғырдың баласы
Карт-күрөндүн иниси,
Жоор-боздун баласы,
- 735** Жорго-боздун иниси,

Çon Coloydun Aç-buudan,
oşu kanday körünöt?
Émese talaş bolot beygesi!
Anın béri çağında
tuygağında tura çok
tulpar öndü mal éken,
cürögündö dülöy çok,
buudan çalış mal érken,
"Cügüröm!" dép cütküngön,
"Çıgamın!" dép turğani,
cerde oyo çacıp toktoboyt,
cügürönü bilinbeyt,
buudan çalış mal érken,
kari cilik kakkanday,
özü biyl céti beyge çapkanday
tooday tor'at kimdiki?
Cér astınan çıktıkanı
céti kündör bold'ele,
arık çaaپ salıptır,
uyatınan koşuptur,
Éléman-baydın balası
Er Töstüktün Çal-kuyruk
oşu aldı beygeni!
Anın béri çağında
butunda burmadan çider muñu tır,
üstündö korcun közü kumu bar
örölü tor'at kimdiki?
Oşu aldı beygeni!
Anın béri çağında
çubala başkan çıbar at-
özü kimdin aт éken?
Kadıksıs kirdi beygege!
Bat çağınan karasam,
nokto késken ağı bar,
kır arkadan karasam,
éki kişi uçkaşkan,
kötön coor taǵı bar-
kökül kér aт kimdiki?
Aç aybalta bélinde,
Kırgıstdarın élinde
Agiş, Kocoştun Coor-kér-
oşu aldı beygeni!
İyik caldan karasam,
araba başkan taǵı bar,
kaptal cünün karasam,
tündük başkan taǵı bar-
özü Boz-béénin balası,
bu Tor'aygır kimdiки?
Oşu aldı beygeni!
Anın béri çağında,
Kar'aygırdıñ balası
Kart-küröndün inisi,
Coor-bozdun balaşı,
Corgo-bozdun inisi,

ulu Coloy'un Aç-buudan atı
size nasıl göründü bu?
O bunu geçip yenmez mi?
Bu atın beri yanında
nalını hiç çarpmayan hem
bir er atına benzeyen
yüreği korku bilmeyen
karışık kanlı bir at var,
hep fırlamak düşünüyor,
kurtulup kaçmak istiyor,
durmadan yeri kazıyor,
görünmez gibi koşuyor,
nalları yere değmiyor,
iliği sanki mıhlansı̄,
tam yedi yarış kazanmış
şu dağ gibi al aт kiminki?
Yerin dibine inerek
yedi gün orada yaşıyan,
koşmaktan kupkuru olan
sanki utanmış, koşup durur
Eleman-bay'in oğlu
Er Töstük'ün Çal-kuyruk atı,
yarışı mutlak bu kazanır!
Onun da beri yanında
budunda zincir yarası,
üstünde bir kum torbası,
şu bağlı al aт kimin ki?
Yarışı mutlak bu kazanır!
Onun da beri yanında
ölçülü giden bir at var,
bu at acaba kimindir?
Kusursuz girdi yarışa!
Baş tarafına doğru baksan,
yuların kestiği aki var,
bir de kir arkasına bak,
iki kişi birden binmiş,
arkasını dağlamışlar,
kahkülli at kiminki?
Keskin savaş baltası belinde,
Kırgızların elinde
Agiş, Kocoş'un atı o,
yarışı mutlak bu kazanır!
Yelesine bakacak olsam
araba çekmiş gibi yer etmiş
eyerinin altını baksam
yük taşımiş gibi izi var,
Boz-bee'nin yavrusu,
bu Tor-aygır kiminki?
Yarışı bu at kazanır.
Onun da beri yanında
Kara-aygır'ın yavrusu,
Kart-kürön al atın kardeşi,
Coor-boz ak kısağın yavrusu,
Corgo-boz yürük atın kardeşi,

- беренди алган экен даң-минен,
алтымыш тогус мал-минен,
жем жеген экен жети
батман дан-минен,
мустакка тууган Көк-ала-
- 740** темир tuyak, жес билек,
жеткілең күлүк Көк-ала-
бу бейгеден калыптыр!
Кең Кулжанын боюнда
мурун кырк бейгесин алыптыр!
- 745** Анын бері жагында,
беш жұс токсон беш аттын аяғы
Ороңгунун Кула-бәэ-
ошу алды бейгени!
Энди at айдамак болду дейт,
- 750** Ысық-көлдү кыдыртып,
Тосор-минен Танманы
бир ашырып салды дейт.
Кен Нарынды кыдыртып,
сыртка салкын жайллоога
- 755** 'Аттын туяғы жашка күйөт' деп,
'Жай-кышы кетет' деп,
'Ат танылбай калат' деп,
Нарын ылдый кыдыртып,
ат чабычы баланын
- 760** азық-тұлғұн Букарға салды.
'Баланы жай-кышы баксын!' деп,
'Атка жемди берсін!' деп,
алтын мөр бастырып,
Букарға азық салдырып.
- 765** 'Барсын конур салкын күс-минен,
келсин чымын учкан
ала-чалбырг жас-минен,
жакшысы келсин терилип,
жаманы калсын теригип!'
Аты жүрүп кетти дейт.
- 770** 'Алты араан Капырды,
үч араан Бусурман
барын чактап келсин!' дейт.
Бок-мурундай балаңыс
Маныкерди минди дейт.
- 775** Элди чактап келгенде,
kyр мурундуу, кыза көс,
Кытайлардын Конур-бай
Бок-мурундай төрөнү
келип кармай алды дейт:
- 780** 'Калдирағын салынып,
Калдай минер мал экен;
белдемчисин чалынып,
Межин минер мал экен!
Ак коржун артарга,
- 785** Эсен-канга тартарга
эпту жайлую мал экен!
Маныкерди мага бер!

bérendi alğan éken dañ-minen,
altmış toğus mal-minen,
cém cégen éken cétí
batman dan-minen,
mustakka tuugan Kök-ala-
témir tuyak, cés bilek,
cétkileñ külük Kök-ala-
bu beygeden kalıptır!
Kéñ Kulcanın boyunda
murun kirk beygesin alıptır!
Anın béri çağında,
bés cüs tokson bés attın ayağı
Oroñgunun Kula-béé-
oшу aldı beygeni!
Éndi at aydamak boldu déyt,
Isık-köldü kidirtip,
Tosor-minen Tanmanı
bir aşırıp saldı déyt.
Kéñ Narındı kidirtip,
sırtka salkın caylooğa
'Attın tuyaǵı caška küyöt' dép,
'Cay-kişı kétét' dép,
'At tanılbay kalat' dép,
Narin ıldiy kidirtip,
at çabıcı balanın
azık-tülügүn Bukanǵa saldı.
'Balani cay-kişı baksın!' dép,
'Atka cémdi bérsin!' dép,
altın mör bastırıp,
Bukanǵa azık saldırıp.
'Barsın koñur salkın küs-minen,
kélsin čimín uçkan
ala-çalbirt cas-minen,
cakşısı kélsin térlip,
camanı kalsın térigip!'
Ati cürüp kétti déyt.
'Altı araan Kapırdı,
üç araan Busurman
barın çaktap kélsin!' déyt.
Bok-murunday balañis
Manikérdi mindi déyt.
Éldi çaktap kélgende,
kir murunduu, kiza kös,
Kitaylardın Koñur-bay
Bok-murunday törönü
kélip karmay aldı déyt:
'Kaldıraǵın salınıp,
Kalday miner mal éken;
béldemçisin çalınıp,
Mécin miner mal éken!
Ak korcun artarǵa,
Ésén-kanǵa tartarǵa
éptü cayluu mal éken!
Manikérdi maǵa bér!

büyük ödül almıştı,
altmış dokuz mal kazandı,
yem yediğinde yedi
batman arpa yerdı,
yüksek dağ yaylasında doğan Kök-ala'da
demir tırnak, bakır bilek
var bu halis Kök-ala'da,,
yarışı kazanmayacak bu!
Geniş Kulca'ya gelince
kirk ödül almıştı o!
Onun da beri yanında
beş yüz doksan beş atın en aşağısı
Orong'un kırığı Kula-beé var,
yarışı mutlak bu kazanır!"
Atları sayıp sıraladıktan sonra
Isık-kölüne çektiler,
Tosor ile Tanma
üzerinden geçtiler.
Geniş Narın boyunca gittiler,
sırtta yaylaya saldılar,
taştı nallar yanar diye,
yaz, kuş yürüdüler diye,
atlar tanınmaz olur diye,
Narin boyunca gittiler.
Yarışta ata binen çocukları
azıkla Buhara'ya gönderdiler.
Atlara baksınlar diye
ata yem versinler diye,
alta mühür bastırıp,
Buhara'ya azık gönderdiler.
Serin gün vakti çıkışım yarışa
dönelim sinekler
uchenken yaz başında
güzel atlar gelsin hep birlik,
kötü atlar geride kalsın gücenik!"
Atlar artık yola çıktı.
Kafirin altı kabillesine
müslümanların üç kabillesine
baş olup da baksın diye,
genç bahadır Bok-murun da
Maniker adlı atına bindi.
Halkı gözden geçirirken,
basık burunu, kısık gözlü
Çinlilerin Konur-bay'ı
bahadır Bok-murun'u
yakalayıp şöyle dedi:
"Çantası sallanan
bir Kalday'a yaraşır bu at,
cepli kemeri beline bağlayan
bir Mecin'e yaraşır bu at!
Ak torbalar yükleyin,
Esen Han'a yollayın
ona yaraşır attır, bu!
Maniker'i sen bana ver,

- Маныкерди бербесен,
желекти жерден түрөрмүн,
790 ас Бусурман кургурду
Букардын Көк-ташын
көстөй сүрөрмүн!
Атандар жолго жатпайбы,
азамат алды катпайбы?
Азуларын аркайтып,
795 ат өлүмү болбайбу?
Муруттарын чычайтып,
эр өлүмү болбайбу?
Желектү наиза май болор,
арадагы ас Кыргыз
800 ат жемине жай болор,
чөптөй болгон бай Казак
төшөгүнө жай болор!
Маныкерди мага бер!
Маныкерди бербесен,
805 бағ ийлген бағларын,
балапан кырчын чагларын
кырратармын каласын,
иylатармын баласын!
Анда айттың Бок-мурун:
810 ‘Журтка кеңеш салайн!
Журт “Бер!” десе берейн!
Бок-мурундаі о тәре
кайта салып келди дейт,
журт карысы Кошойго,
815 ага кеңеш салды дейт.
Анда Кошой айтат дейт:
‘Тооба, Бокум, туратыр!
Алда, Бокум, туратыр!
Ат аягын жер карайт,
820 күштүн боозы тутам дыр,
куш аягын көк карайт:
Маныкерди тилесе,
Манаска кеңеш салыңын!
Манас Маныкерди “Бер!” десе,
825 андан кийн берицин!
Бок-мурундаі төрөмүс
Манаска желип келди дейт,
Манаска келип айтты дейт:
‘Акай, тентек, тура тур!
830 Кытайлардын Конур-бай
“Маныкерди берсін!” дейт:
берсем, эби барб’эken,
койсом, эби барб’эken,
“Берет!” деген немени?”
835 Анда айттың Эр Манас:
‘Алты жашар экенде,
Ак-кулага мингенде,
айрмашта жүргөндө,
аяғы дайра Сүр-көлдөн
840 жайн алдым мен Манас!

MANAS DESTANI

Manikérdi bérbesen,
célekti cérdén türörmün,
as Busurman kurğurdu
Bukardin Kök-taşın
köstöy sürürmün!
Atandar colgo catpaybi,
azamat aldı katpaybi?
Azuuların arkaytip,
at ölümü bolboybu?
Muruttarın çicaytip,
ér ölümü bolboybu?
Célektü nayza may bolor,
aradağı as Kırgız
at cémine cay bolor,
çöptöy bolgon bay Kazak
tösögünü cay bolor!
Manikérdi mağ'a bér!
Manikérdi bérbesen,
bağ iyilgen bağların,
balapan kırçın çağların
kıyratarmın kalasın,
iylatarmın balasın!”
Anda ayttıñ Bok-murun:
‘Curtka kénéş salayn!
Curt “Bér!” dése béreyn!
Bok-murunday o törö
kayta salıp kéldi déyt,
curt karısı Koşoygo,
ağa kénéş saldı déyt.
Anda Koşoy aytat déyt:
‘Tooba, Bokum, turatır!
Alda, Bokum, turatır!
At ayağın cérl karayt,
kuştun boozi tutam dır,
kuş ayağın kök karayt:
Manikérdi tilese,
Manaska kénéş salıñın!
Manas Manikérdi “Bér!” dése,
andan kiyn bériñin!”
Bok-murunday törömüs
Manaska célip kéldi déyt,
Manaska kélip aytti déyt:
‘Akay, téntek, tura tur!
Kitaylardın Koñur-bay
“Manikérdi bésrin!” déyt:
bérsem, ébi barb’éken,
koysom, ébi barb’éken,
“Béret!” dégen némeni?”
Anda ayttıñ Ér Manas:
‘Altı casar ekende,
Ak-kulaga mingende,
ayrmasta cürgöndö,
ayağı dayra Sür-köldön
cayn aldım mén Manas!

Maniker'i vermez isen
cenk sancağını açarım ben,
kahrolası aşagılık müslümanı
Buhaba'nın Kök-taş'ına
doğru sürerim ha!
Develer yolda kalmaz mı?
Erler donup kalmaz mı?
Dişlerimi gicirdatıp
atlara ölüm saçmaz mıym?
Biyiklarımı burup
erlere ölüm saçmaz mıym?
Bayraklı kargılar yağ olur,
geri kalan biraz Kırgız
at yemine döner kalır.
Çim gibi bir çok zengin Kazak
döşeğinde rahat eder!
Maniker'i ver sen bana!
Maniker'i vermezsen
bağ ile seni bağlarım,
gençlerini mahvederim,
şehirni kırıp dökerim
çocuklarını ağlatırım.”
Bok-murun da dedi ki:
“Halka öğüt sorayıñ da,
halk ver derse, vereyim!”
Sonra Bok-murun atının
başını geriye çevirdi,
halkın piri Koşoy ile,
görüşmeğe başladı.
Er Koşoy ona dedi ki:
“Tövbe, bokum, sabret, sen!
Aman, bokum, sabret, sen!
At ayağı yerde durur,
kuşun boğazı bir tutamdır,
kuş ayağı gökte durur,
Maniker'i diliyorsa
siz Manas'a danışın!
Manas Maniker'i verin derse
siz de atı verirsiniz.”
Bok-murun efendimiz
at ile Manas'a koştı,
Manas'a varıp dedi ki:
“Ey ateşli can, dur!
Çinlilerin Konur-bay’ı,
Maniker'i versin, diyor.
Atı ona vereyim mi?
Yoksa onu vermeyeyim mi?
Söyle, nasıl edeyim?”
Er Manas da dedi ki:
“Altı yaşında iken ben,
atım Ak-kula'ya bindiğimde
sağa sola seyirtmiştim,
Sür gölün etrafında
gönlümü eğledim, ben Manas!

Капырдын каны чоң Жолой
токсон төөгө жүктөткөн
чайын алдым мен Манас!
Кылбаган ишим жок болду,
845 төмөнгө кире барганды,
"Алооке" деген кан чыкты,
айтканынан жан чыкты:
"Койдон эзекет берсин!" деп,
"Койдон зекет бербесе,
850 тилеп алган Манасты,
ак үүрүн кармап бербесе,
"Ак үүрүн кармап бербесе,
урушар жерин айссын!" деп,
"Турушар жерин айссын!" деп,
855 "Боктобогун жеримди,
токтобогун элимди!
Эр тилемти көссүн!" деп,
"Элин таап кессин!" деп.
Ага эки элчи жиберген
860 менин атам Жакып-бай
заманасы куурулган,
тобурчак атым байлатып,
"Өзүм берем!" деп жатат,
"Батыр Манас тентеги
865 Ит-ичпестин Ала-көл
ит агытып күш салган."
Алтымышта Жакып-бай.
Кайра тартып келгендө,
кадырдуу жалгыс айтканда,
870 алтымышка чыкканда,
алты жашар Эр Манас
алтымышка чыкканда,
кан атасы Жакып-бай
ак үүрүн кармап берди, деп.
875 'Аскына Ногой калкыма
кантып жооп беремин?'
Ак-кулага минет дейт,
кабылан тууган Эр Манас
ачуу жаман келет дейт,
880 ат куйругун чүйөт дейт,
алты капка кең Кокан
аралап жүрүп чабат дейт.
'Берет деген немени?
Кече сары өзөн Чүйдүн башында
885 бир тогоштум Коңур-бай,
сондо алы жетпеген.
"Атасы кайтып куупту,
энеси эгис туупту!"
Берет деген немени?
890 Бүгүн Маныкерди алган сон,
эртен "Ак-куланы бергин!" деп,
элдерде жигит құлук ат
барын алып койгон соң,
"казанбактай кайран баш

Kapırdın kanı čoñ Coloy
tokson töögö cüktötökön
çayın aldım mén Manas!
Kılbağan işim çok boldu,
tömöngö kire barganda,
"Alooké" dégen kan çıktı,
aytkanınan can çıktı:
"Koydon zéket bérzin!" dép,
"Koydon zéket bérbesse,
tilep alğan Manastı,
ak üürün karmap bérbesse,
"Ak üürün karmap bérbesse,
uruşar cérin ayssin!" dép,
"Turuşar cérin ayssin!" dép,
"Boktobogun cérimdi,
toktobogun élimdi!
Ér tilekti kössün!" dép,
"Élin taap késsin!" dép.
Ağa éki elçi cibergen
ménin atam Cakip-bay
zamanası kuurulğan,
toburçak atım baylatıp,
"Özüm bérem!" dép catat,
"Batır Manas téntegi
It-içpestin Ala-köl
it ağıtip kuş salğan."
Altımyışta Cakip-bay.
Kayra tartıp kélgende,
kadirduu calğıs aytında,
altımyışka čikkanda,
altı caşar Ér Manas
altımyışka čikkanda,
kan atası Cakip-bay
ak üürün karmap bérdi, dép.
'Askına Nogay kalkıma
kantıp coop béremin?'
Ak-kulağa minet déyt,
kabilan tuuğan Ér Manas
açuu caman kélet déyt,
at kuyruğun çüyöt déyt,
altı kapka kéñ Kokan
aralap cürüp çabat déyt.
'Béret dégen némeni?
Kéče sarı özön Çüydün başında
bir toğostum Koñur-bay,
sondo ali cétpegen.
"Atası kaytip kuuptu,
énesi égis tuuptu!"
Béret dégen némeni?
Bugün Manikerdi alğan son,
érten "Ak-kulanı bérigin!" dép,
élderde cigit külük at
barın alıp koygon soñ,
"kazanbaktay kayran baş
Kafirin hanı Coloy'un
doksan deve yü'kündeki
çayıni aldım, ben Manas!
Yapmadık iş bırakmadım.
Bir gün aşağıya giderken
karşıma Alooke denen han çıktı,
sözleri ile korkuttu,
koyun zekati versin, dedi,
koyun zekati verilmezse
Manas verilsin bana dedi.
Ak atı versin dedi,
ak atı vermezse
vuruşma yerini söylesin dedi,
duruşma yerini söylesin dedi,
sakin sövmesin yurduma,
çekiştirmesin halkımı,
dilediği verilecek,
halkı ile görüşecek.
İki elçi yollamıştı ona
benim babam Cakip-bay.
O zaman pek korkarak
cins atını bağlayarak,
kendim vereyim, demişti.
Bahadir Manas ateş can,
köpeğin su içmediği Ala-köl'de
kuş ile tazı salardı."
Altmış yaşında Cakip-bay,
geri dönüp geldiğinde
tek oğlu şöyle dediğinde
o altmış yaşına girmiştir,
Manas ise altı yaşında idi.
Altmışına girmiş olan
Manas'ınbabası Cakip-bay
şimdiki ak atı verdi:
"Ben bu Nogay milletime
nasıl cevap veririm?"
Kaplan doğan Er Manas,
Ak-kula atına bindi,
korkunç hiddetle köpürdü.
Bir çok at sürdü, getirdi,
altı kapılı Hokand'dan
savaşarak geçip gitti.
"Ak atı nasıl verirsin?
Dün gece sarı yataklı Çu'nun başında
Konur-bay'la karşılaştım.
Bana gücü yetişmedi,
babası korkudan kaçtı,
anası ikiz doğurdu!
Ona nasıl verilir?
Bugün Maniker'ialsa
yarın tayı ver, diyecek.
Tayların da atların da
o hepsini isteyecek.
Kazan gibi o büyük baş

- 895** кан алдынан жайласа,
туулгадай кайран баш
туу алдынан жайласа",
сыра берет деген немени?
Кече Бакты-куурай башында,
- 900** бир тогоштум Конур-Бай,
сондо алы жетпеген-
эмі алы жетейбі?"
Батыр тууган Эр Манас
ыргып кетти ордунан-
- 905** көт жагынан караса,
кырк кишинин чаңы бар,
бет жагынан караса,
беш айдар түгү бар.
Токойдо аюу беттенген,
- 910** белесте жолборс баштанган,
чаян көстүү, чап жаактуу,
конур сакал, сас беттүү,
кабылан тууган Эр Манас
Бок-мурундай баланы
- 915** ачууланып салды дейт:
'Берет деген немени?'
Жийн кайтып жаткан соң,
үч ай жүсү болгунча,
ашты тартып болду дейт,
- 920** 'Эми немени мөрөй кылам?' деп,
жаткан элге чакыруучу салды дейт.
'Жө бейге чабамын!' деп,
же бейгенин баш экен,
алтымыш ала бука сайди дейт.
- 925** Төштүк жер астынан тааптыр,
Жерин-секиртпес деген бар экен,
Жолойдун оозы мүүс
бир Куу-кемпир бар экен,
ол кошулуп салды дейт.
- 930** Үч айчылык жолдордон
жөө бейгени чапмак
болуп калды дейт.
Үч айчылык жолдордо
жетип барда жөөлөп,
о кемпирди карасаң,
- 935** арак куюп алыптыр,
тамам барган жөө
аракты берип салыптыр,
ошу барган жөлөр
мастар болуп калыптыр,
- 940** кемпир кайта салыптыр.
Элеман-байдын баласы
Эр Төштүк төңгө чыгыптыр,
төгөрөктө караптыр,
жер астынан тааптыр.
- 945** Каз-атар-мерген караптыр:
'Аты такши, ай жаркын, төрөм,
өзү жакши, күн жаркын, төрөм,

kan алдинан caylasa,
tuulgaday kayran bas
tuu aldinan caylasa",
sira béret dégen némeni?
Kéçe Bakty-kuuray başında,
bir toğostum Koñur-Bay,
sondo ali cétpegen-
émi ali céteybi?"
Batır tuuğan Ér Manas
ırğıp kétti ordunan-
köt çağınan karasa,
kırk kişisinin çanı bar,
bét çağınan karasa,
bés aydar tüğü bar.
Tokoydo ayuu bëttengen,
béléste colbors baştanğan,
çayan köstüü, çap caaktuu,
koñur sakal, sas bëttüü,
kabılan tuuğan Ér Manas
Bok-murunday balanı
açuulanıp saldı déyt:
'Béret dégen némeni?'
Ciyn kaytip catkan soñ,
uç ay cüsü bolğunça,
aşti tartıp boldu déyt,
'Emi némeni möröy kılam?' dép,
catkan élge çakırıuu saldı déyt.
'Cö beyge çabamın!' dép,
cö beygenin baş éken,
altmış ala buka saydi déyt.
Töstük cér astınan taaptır,
Cérin-sékirtpes dégen bar éken,
Coloydun oozi müüs
bir Kuu-kémpir bar éken,
ol koşulup saldı déyt.
Üç ayçılık coldordon
cöö beygeni çapmak
bolup kaldı déyt.
Üç ayçılık coldordo
cétip barda cöölöp,
o kémpridi karasañ,
arak kuyup alıptır,
tamam bargan cögö
araktı bérip salıptır,
oşu bargan cölör
mastar bolup kalıptır,
kémpir kayta salıptır.
Éléman-baydin balası
Ér Töstük töñgö çığıptır,
tögörköktö karaptır,
cér astınan taaptır.
Kaz-atar-mérgén karaptır:
'Atı takşı, ay carkın, töröm,
özü cakşı, kün carkın, töröm,

Hanın önünde kalkarsa
o tuğ ile süslenen baş,
bir tuğ önünde kalkarsa
sonra verecek neyin kalır?
Dün, Baktı-kuuray'ın başında
Konur-bay'la karşılaştım.
O zaman gücü yetmedi.
Şimdi mi gücü yetecek?"
Kaplan doğan Er Manas,
derken yerinden fırladı,
arkasına bakarsan,
kırk kişisinin tozu var,
önüne bakarsan,
beş örgülü saç var.
Yüzü ormandaki ayıyi andıran,
başı dağdaki kaplana benzeyen,
çiyan gözlü, basık yanaklı,
o kumral sakallı, saz benizli,
kaplan doğan Er Manas,
şimdi bu genç Bok-murun'a,
köprürek dedi ki:
'Ona niçin vereceksin?"
Toplantıya döndüğünde,
uç ay geçinceye kadar
yemekleri o yedirdi,
"Şimdi ne murad edeyim?" deyip
yurda bir çok tellal saldı,
"At yarışı olacak!" dedi,
"Bu yarışta ilk gelene
al他妈 alaca boğa var!" dedi.
Töstük'ün yer altından bulduğu
Cerin-sekirtpes isimli biri vardı,
Coloy'un ağızı boynuzlu,
Kuu-Kempir'i vardı,
yarışa bu atı yolladı.
Üç ay süren yollardan
bunlar
yarışa çıkarak.
Üç ay koşuktan sonra da
yurda döndü koşucular,
su kocakarıya bakarsan
nasıl rakı dolduruyor,
bütün bu koşuculara
nasıl rakı dağıtıyor.
Su koşucu yiğini hep
rakı içip mest olmuştu.
Yaşılı kadın geri gitti,
Eleman-bay'ın oğlu
Er Töstük tepeye çıktı,
dönüp etrafına bakındı,
yerin altından bulduğu
Kaz-atar avcuya baktı,
"Adı güzel, ay ışığı efendim,
kendi güzel, gün ışığı efendim.

Жолойдун кемпир
келе жатыр, төрөм!"
Көнөчөктөй богоону
950 қылып алды Каз-атар,
бир бетине уу сийпайт,
бир бетине суу сийпайт.
Жасаганына жалынып,
Кудайына сийнып,
955 эрген тартып кечинде
кечки маал бешинде
тартып ийди кемпирге.
Анда айттың, Каз-атар:
'Бу кемпирге карасам,
960 алаасын айра бергемби?
Амына уулар жабылып,
алаасы шишип кеткемби?
Чаткаяктан Куу-кемпир
жүгүрө албай калгамбы?
965 Жерин-секиртпес карасам,
уктап тура калгамбы?
Ошу жерден желгемби?
Куу-кемпирге жеткемби?
Желдап желип өткөндө,
970 жебени сууруп алгамбы?
Желип бейге киргемби,
мөрөйдү алып алгамбы?
Энди кайтып жаткамбы?"
Жүртка чакырып салғанда,
975 жүрт алганын билгенде,
Бок-мурунда төрөмүс
'Эми немени мөрөй кылам?' деп,
жаткан элге чакыруучы салды дейт.
'Жә балбан түссүн!' деп,
980 алтымыш ала жоргону
матоога салды Бок-мурун.
'Карасы коюп калсын,
төрөсү-түссүн балбанга!"
Капыр-минен Бусурман
985 Кайда мындай аш берет?
Күн чачырап чыкканда,
балтыр эти баладай
тоолой болгон Эр Жолой
бос тәбөнүн башында
990 басып келип олтурду.
Улуу шашке болгунча,
Бусурмандан аста адам чыкпады,
Жолойдун саарына чыдабай.
Күндөр чашке болгон соң,
995 берүү көстүү, куу мурут,
кабылан тууган Эр Манас
бастырып келди Кошойго,
Кан Кошойго айтты дейт:
'Кабылан Кошой, Кан Аба,
1000 бу Капырга жыкпай

Coloydun kempir
kélé catır, törüm!"
Könöçöktöy boğoonu
kilip aldı Kaz-atar,
bir bétine uu siypayt,
bir bétine suu siypayt.
Casaganına calınıp,
Kudayına siynıp,
érten tartıp kéçinde
kécki maal bésinde
tartıp iydi kempirge.
Anda ayttıñ, Kaz-atar:
'Bu kempirge karasam,
alaasin ayra bér gembi?
Amina uular cabılıp,
alaası şisip két kembii?
Çatkayaktan Kuu-kémpir
cügürö albay kalgambı?
Cérin-sékirtpes karasam,
uktap tura kalgambı?
Osu cérdén célgembi?
Kuu-kémpirge cétkembii?
Céldap célip ötköndö,
cébeni suurup algambı?
Célip beyge kirgembi,
möröyüdü alıp algambı?
Éndi kaytip catkambı?"
Curtka çakırıp salganda,
curt alğanın bilgende,
Bok-murunday törömüs
'Émi némeni möröy kílam?' dép,
catkan élge çakıruuçı saldı déyt.
'Cö balban tüssün!' dép,
altımiş ala corğonu
matooga saldı Bok-murun.
'Karasi koyup kalsın,
törösü-tüssün balbanğa!"
Kapır-minen Busurman
Kayda minday aş bér et?
Kün çäçirap çikkanda,
baltır éti baladay
tooloy bolgon Ér Coloy
bos töbönün başında
basıp kélip olturdu.
Uluu şäşke bolğunça,
Busurmandan asta adam çıkapdı,
Coloydun saarına çıdabay.
Kündör çäşke bolgon soñ,
böri köstüü, kuu murut,
kabilan tuuğan Ér Manas
bastırıp kéldi Koşoygo,
Kan Koşoygo ayttı déyt:
'Kabilan Kooşoy, Kan Aba,
bu Kapırğa cikpay

Coloy'un ihtiyacı geçti,
geliyor efendim!"
Kova gibi düğmesinden
Kaz-atarı yakaladı,
bir tarafına zehir sürdü,
öbür tarafına su püskürdü.
Yaratan'a yalvarıp
Hüdasına sığınarak
sabah erken yola çıktı.
Akşam sular kararırken
kadına yetişip geçti,
Kaz-atar dedi ki:
"Bu ihtiyar dişije bakıyorum,
dudakları çatlampış hep,
amina zehir sürülmüş,
dudakları şisip kalmış,
arka üstü yatmış kadın
geri kalmış, yol almıyor.
Cerin-sekirtpes'e bakıyorum,
ayakta uyumuş kalmış,
durduğu yerden adım atmıyor,
kadına yetişemedi mi?
Kanat açıp geçmedi mi?
Oku sıyırip almadı mı?
İlk önce o varamadı mı?
Ödülü kazanmadı mı?
Şimdi gün doğmadı mı?"
Halkı çağırıp toplayınca,
halk bu galibi görünce
genç Bok-murun söyle dedi:
"Ne ödül koyayım şimdii?"
Halka tellallar yolladı,
pehlivanlar gelsin diye,
altmış alaca yürüük atı
Bok-murun ödül koydu.
Halk yerinde otursun,
beyler çıksın pehlivana,
kafırlarla müslümanlara,
nerede böyle ziyafet verildi?
Güneş saçılıp çıkarken
Er Coloy uykudan kalktı,
baldırıları çocuk kadar,
boz tepenin ta başına
doğru çıkip oturdu.
Ögle vakti oluncaya dek
bir müslüman güreşe çıkmadı,
Coloy'a kimse denk çıkmadı.
Ögle zamanı geçince
Kaplan doğan Er Manas,
kurt gözlü, hem kır sakallı,
Koşoy'a doğru yürüdü,
Er Koşoy'a dedi ki o:
'Han babası Kaplan Koşoy,
kafirin hanına ödülü

- ошу бейге ким берет,
жыгылбай бейге ким алат?
Бекип калган бейштин
эшигин ачкан Эр Кошой,
1005 эл карысы Кан Кошой,
сен кандайсын балбанга-
жыгып бейгени алганга,
жыгылып куру калганга?"
Кошой Кан айтады:
- 1010** 'Карылык каршы келд'эле, тентек,
жашым токсон бешке чыкт'эле,
бир картайып кеткемин!
Кен Кегендин боюнда,
Кенжекенин тоюнда
- 1015** Тоо-төнешер-мен кармашып,
анда күчүм бир тайды.
Казалактын оюнда.
Кар-жаабастын боюнда,
Алп-бөрү-мен кармашып,
- 1020** анда күчүм бир тайды.
Капырдын каны Нэз-кара
аны камап жатканда,
Жаңыр уулу Билерик
Капыр кармап кеткенде,
- 1025** алты капка чарбакта
катуу уруш салгамын
Жаңыр уулу Билерик,
анда күчүм бир тайды.
Түш'албаймын балбанга, тентек!
- 1030** Жигып бейге алганга
белектүн уулу түшүргүн, тентек!"
Балык-Балакшан элине
бастырып келди Эр Манас:
'Тогус уул кенжеси,
- 1035** Кудайдын сүйгөн мендеси,
Элеман-байдын баласы,
жерге түскөн Эр Төштүк,
сен кандайсын балбанга,
жыгып бейге алганга
- 1040** жыгылып куру калганга?"
О-да болбой койду дейт.
Төштүк туруп мыны айтат:
'Жер астына түшкөлү,
жети жылдар болд'эле,
- 1045** жер үстүнө чыккалы,
чакыруучы келд'эле,
уятымдан келгемин,
түш'албаймын балбанга,
жыгып бейгөң алганга,
- 1050** жыгылып куру калганга, тентек!"
Төштүк болбой койду дейт.
Кызыл-баш, Ооган журтунан
эр кейип чыккан бала экен,
батыр Манас бастырып

ошу бейге ким бёret,
cиглбай бейге ким алат?
Békip kalğan békystin
éşigin aşkan Ér Koşoy,
él karısı Kan Koşoy,
sén kandaysın balbanğa-
cığıp beygeni alğanğa,
cığılıp kuru kalğanğa?"
Koşoy Kan aytadı:
'Karlılık karşı kéld'éle, téntek,
caşım tokson béske çıktı'éle,
bir kartayıp kétkemin!
Kéñ Kégéndin boyunda,
Kéncékénin toyunda
Too-téñéshér-men karmaşıp,
anda küçüm bir taydi.
Kazalaktın oyunda.
Kar-caabastın boyunda,
Alp-börü-men karmaşıp,
anda küçüm bir taydi.
Kapırdın kanı Néz-kara
anı kamap catkanda,
Cañır uulu Bilérik
Kapır karmap kétkende,
altı kapka çarbakta
katuu uruş salgämín
Cañır uulu Bilérik,
anda küçüm bir taydi.
Tüs'albaymin balbanğa, téntek!
Cığıp beyge alğanğa
bölöktün uulu tüşürgün, téntek!"
Balık-Balakşan élíne
bastırıp kéldi Ér Manas:
'Toğus uul kéncesi,
Kudaydın süygön méndesi,
Éléman-baydın balası,
cérgé tüskön Ér Töştük,
sén kandaysın balbanğa,
cığıp beyge alğanğa
cığılıp kuru kalğanğa?"
O-da bolboy koydu déyt.
Töştük turup mını aytat:
'Cér astına tüskölü,
ceti cıldar bold'éle,
cér üstünö çikkalı,
çakıruuçı kéld'éle,
uyatımdan kélgeimin,
tüs'albaymin balbanğa,
cığıp beygeñ alğanğa,
cığılıp kuru kalğanğa, téntek!"
Töştük bolboy koydu déyt.
Kızıl-baş, Oogan curtunan
ér kényip çikkan bala éken,
batır Manas bastırıp

güreşmeden kim verecek?
Kim yenmeden ödül alır?
Kapalı kalan behişt'in
kapısını Koşoy açtı,
halkın piri Koşoy Han
sen nasıl pehlivanları
yüküp ödül almazsan?"
Yenilip bomboş kalırsın?"
Er Koşoy Han da dedi ki:
'Ey ateşli can, ben kocadım!
Yaşım doksan beşe çıktı!
Şu kocamış halime bak!
Geniş Kegen'in boyunda
Kenceke'nin büyük aşında
Teneşer-dağ'la güreşirken,
gürüm yetişmez olmuştu.
Kazalak vadisinde ben,
Kar-caabas suyu boyunda
Alp-börü ile güreşirken
gürüm yetişmez olmuştu.
Kafir hanı Nez-kara
Canır'ın oğlu Bilerik'i
yakalayıp aldıında
kafir onu yakalayıp gittiğinde
altı kapılı kalede
sıkı dövüştüm ben
Canır'ın oğlu Bilerik için
o zaman gürüm yetişmez oldu!
Artık güreşmem ben, ateşli can!
Ödülu almak için
başkasını gönder sen, ateşli can!"
Balık-Balakşan iline
yürüyüp geldi Er Manas:
'Ey dokuz oğlun en genci
Hüda'nın pek sevgilisi,
Eleman-bay'ın çocuğu,
yer altına inen Er Töştük,
bir güreş etmez misin?
Yenip ödül almağa
yenilip de yerde kalmaga?"
O da tenezzül etmedi.
Er Töştük kalkıp dedi ki:
'Ben yer altına ineli
yedi sene oldu tam,
yerin üstüne çıktı
ben çağırıcı geleli,
utancımdan gelmiştim ben,
fakat güreş edemem.
Yenip ödül almam ben
yenilip kuru kalmam!"
Töştük kabul etmeyince,
Kızıl-baş, Afgan yurdundan
er doğmuş bir genç oglana
doğru yürüdü Er Manas.

- 1055** маңдайына келди дейт,
батыр Манас айтат дейт:
Алпай-мамет иниси,
абышка, кемпир баласы,
алты жашар Көк-көйон,
- 1060** сен кандаісын балбанга-
жығып бейгең алганга,
жығылып куру калганга?"
Көк-көйон айтат Манаска:
'Жығып бейге алганга,
- 1065** жығылсам куру калганга
түш'албаймын балбанга!"
Тоодай болгон Жолойдун
айдыңга чыдабайт,
ас Бусурман бу кургур
- 1070** эр адам-да чыкпады.
Кашка таман жек'өтүк
темир таман үзөңгү
Ак-булчундун үстүнөн
кабылан тууган Эр Манас
- 1075** теппей ыргып түштү дейт.
Басып бара жатқанда,
кичигине Көк-көйон
бастырып чығып келди дейт:
'Акай, тентек, кантейсин?
- 1080** Жөлөнүш сары кериси,
Бусурмандын бөрүсү,
жасып-тайып мен жыksam,
Кудай бiske бербейби?
Жасып-тайып жығылсам,
- 1085** "Бусурмандын бели катуу
бир туткасын бастык!" деп,
желекти жерден түрбөйбү?
Ас Бусурман кургурду
Букарды көстей сүрбөйбү?
- 1090** Атандар жолго жатбайбы,
азамат алды катпайбы?
Жығылсам жерлер көтөрөр,
жыksam Жолой көтөрөр,
Мен түшэйм балбанга!"
- 1095** Кичигине Көк-көйон
аттан түшүп келди дейт,
жүрөгү тоодан чоң экен,
колу-күчү жок экен.
Эл четинде Каң Кошой
- 1100** бастырып чығып келди дейт:
'Акай, тентек, кантейсин?
Кичигине Көк-көйон
жүрөгү тоодан чоң экен,
колу-күчү жок экен.
- 1105** Картайсам-да Каң Кошой,
мен түшөйн балбанга!"
Кошойду чечиндирип караса,
бою алача, бел эңчөр,

mañdayına kéldi déyt,
batır Manas aytat déyt:
Alpay-mamét inisi,
abiška, kémpir balası,
altı caşar Kök-koyon,
sén kandaysın balbanğa-
cığıp beygeñ alğanğa,
cığılıp kuru kalğanğa?"
Kök-koyon aytat Manaska:
'Cığıp beyge alğanğa,
cığılsam kuru kalğanğa
tüş'albaymın balbanğa!"
Tooday bolgon Coloydun
aydiňga çıdabayt,
as Busurman bu kurğur
ér adam-da çıkpadi.
Kaşka taman cék'ötük
témir taman özöñgü
Ak-bulcuñdun üstünön
kabilan tuuğan Ér Manas
tépprey ırğıp tüstü déyt.
Basıp bara catkanda,
kiçigine Kök-koyon
bastırıp ciògip kéldi déyt:
'Akay, téntek, kanteysin?
Cölönüş sari kérisi,
Busurmandın börüsü,
casıp-tayıp mén cıksam,
Kuday biske bérbeybi?
Casıp-tayıp cığılsam,
"Busurmandın béli katuu
bir tutkasın bastık!" dép,
célekti cérden türböyü?
As Busurman kurğurdı
Bukardı köstöy sürüböyü?
Atandar colgo catbayı,
azamat aldı katpayı?
Cığılsam cérlər kötörör,
cıksam Coloy kötörör,
Mén tüşöym balbanğa!"
Kiçigine Kök-koyon
attan tүшүп kéldi déyt,
cürögü toodan čoñ éken,
kolu-küçü cok éken.
Él çetinde Kan Koşoy
bastırıp ciògip kéldi déyt:
'Akay, téntek, kanteysin?
Kiçigine Kök-koyon
cürögü toodan čoñ éken,
kolu-küçü cok éken.
Kartaysam-da Kan Koşoy,
mén tüşöyn balbanğa!"
Koşoydu céçindirip karasa,
boyu alaça, bél éñçer,

tam karşısında durarak
Er Manas şöyle dedi:
Ey Alpay-mamet'in küçüğü,
iki ihtiyar çocuğu
altı yaşında Kök-koyon,
söyle güreş eder misin,
yenip ödül alır misin,
yenilip kuru kalır misin?"
Kök-koyon Manas'a dedi ki:
"Ne yenip ödül isterim,
ne yenilip boş dönerim.
güreş filan edemem ben!"
Dağ gibi ulu Coloy'un
ışığına çıkışan yok,
kahrolası aşağılık müslümanlardan
bir er adam çıkmadı.
Çizmelerini özengiye
demir tabanlı üzengiye
değirmeden oturuverdi
Ak-bulçun'un üstüne
kaplan doğan Er Manas.
Azametle ilerlerken
genç Kök-koyon hemen
koşup karşısına çıktı:
"Ey ateşi can, benden ne istiyorsun?
Yamaçtaki dağ çaylağı,
müslümanların kurdu,
bu adamı alteceğim,
Allah bize nasip ederse!
Yenilip düşecek olursam
bizim sert müslümanları
bir hücum yaptıktı diyerek
tuğu göge yükseltmez mi?
Kahrolası aşağılık müslümanları
Buhara'ya sürüvermez mi?
Sürüler yolda kalmaz mı?
Kahramanlar da korkmaz mı?
Ben yiğılsam cesedim toprağı kabartır
ben yiğsam Er Coloy kabarır,
edeyim bari güreş ben!"
Bu henüz pek genç Kök-koyon
atından aşağı atladi,
yüreği dağ gibi yüce,
fakat genç, kolları zayıf.
Yurdun en uzak yerinden
Han Koşoy bastırıp geldi:
"Vay, ateşi can, sen ne yapıyorsun?
Bu henüz çok genç Kök-koyon'un
yüreği dağdan yüce idi,
fakat gücü kuvveti yok idi.
Yaşlı isem de ben Koşoy Han,
ben güreş edeceğim!"
Koşoy'u soyup da bakarsan,
boyu kısacık, arka büük,

- бооры жасы кемедей,
1110 балбан жасап койгон кемедей.
 Кан абасы Эр Кошой
 балбанга түшмөк болду дейт.
 Басып бара жатканда,
 Кан-кожомдон бат'алып,
1115 басып бара жатып тыр.
 Батыр Манас чакырат:
 'Акай, Кошой, Кан Аба,
 бутундагы чалбарың
 тууган марал тереси
1120 жаска мал атыпсын,
 окурасы бар экен-
 ортон колун салбайбы?
 Аландан айрып албайбы?
 Абыйрың жүртка көрсөтүп
1125 уят кылып койбойбу?
 Кан баласы Каныкей,
 катындардын жакшысы,
 мактап айссам болбойбу?
 Кан баласы Каныкей
1130 мергендеге ок берген
 алаасына салгали-
 алтымыш алты мойногу
 бары алаага салгали,
 алтымыш теке тереси
1135 кой макмал-минен иштеттим,
 Каныкейге тиктирдим!
 Ашаткысын айтайн!
 Төрт ай жүсү болгончо
 үч ийлетип майдырдым.
1140 Кан абасы карт Кошой,
 ычкырдын жайын айтайн!
 Асыл жерде далдалга,
 төө көтөргөн балбанга
 жен ичине ийлеттим.
1145 Кан абаси карт Кошой,
 эми балбанга түшсөң,
 чалбарымды кийп түш!
 Кабылан тууган Эр Кошой
 анда айтты Манаска:
1150 'Аяк тентек, Манасым,
 атын мактай турбайбы?
 Баш тентек, Манасым,
 катынын мактай турбайбы?
 Чалбарыңды алып кел!
1155 Багалагын жулкайн!
 Барын айрып салайн!"
 Картайса-да Кан Кошой,
 колу-күчүн чогултуп
 чалбарды кийп алды дейт,
1160 тизеге ченеп түрдү дейт.
 Колу-минен тарт'эле,
 жашка кайштай чоюлуп,

MANAS DESTANI

boori cası kemedey,
 balban casap koygon kemedey.
 Kan abası Er Koşoy
 balbanğa tüşmök boldu déyt.
 Basıp bara catkanda,
 Kan-kocomdon bat'alıp,
 basıp bara catıp tir.
 Batır Manas çakırat:
 'Akay, Koşoy, Kan Aba,
 butuñdağı çalbarıñ
 tuuğan maral téresi
 caska mal atipsin,
 okurası bar éken-
 orton kolun salbaybi?
 Alañdan ayrip albayı?
 Abiyüñiñ curtka körsötüp
 uyat kılıp koyboybu?
 Kan balası Kanıkéy,
 katandardın cakşısı,
 maktab ayssam bolboybu?
 Kan balası Kanıkéy
 mérgenderge ok bérgeñ
 alaasına salgalı-
 altımis altı moynoğu
 bari alaaǵa salgalı,
 altımis téke téresi
 koy makmal-minen iştettim,
 Kanıkéye tiktirdim!
 Aşatkısın aytayn!
 Tört ay cüsü bolgonço
 üç iyletip maldırdım.
 Kan abası kart Koşoy,
 içkirdin cayın aytayn!
 Asıl céerde daldalǵa,
 töö kötögön balbanşa
 céñ içine iylettim.
 Kan abası kart Koşoy,
 émi balbanşa tüşsöñ,
 çalbarımdı kiyp tüs!"
 Kabilan tuuğan Ér Koşoy
 anda aytti Manaska:
 'Ayak téntek, Manasım,
 atın maktay turbayı?
 Baş téntek, Manasım,
 katının maktay turbayı?
 Çalbarıñdı alıp kél!
 Baǵalaǵın culkayn!
 Barın ayrip salayn!"
 Kartaysa-da Kan Koşoy,
 kolu-küçün çögultup
 çalbardı kiyp aldı déyt,
 tizege céneپ türdü déyt.
 Kolu-minen tart'ele,
 caşka kayştay çoyulup,

böğrü sal gibi yassi,
 gemi gibi vücutlu bu pehlivan.
 Hanbabası Er Koşoy
 güreş etmeye hazırıldı.
 İleriye atılıp
 Kan-kocomdan dua alıp,
 ileriye yürüdü.
 Er Manas ona dedi ki:
 "Ey Er Koşoy Hanbabası,
 budundaki şalvarın
 genç meral derisindendir.
 Yazın onu sen vurmıştun,
 uçkuru da var onun,
 düşman oradan elini sokmaz mı?
 O, bunu parçalamaz mı?
 Ayıbını halka gösterip,
 seni utandırmaz mı?
 Han çocuğı Kanıkey'i,
 kadınların en güzelii,
 methetsem ben olmaz mı?
 Hanın kızı Kanikey'e
 avcının ok torbaları
 şalvarına iç olsun,
 altmış altı sağlam post,
 şalvarına iç olsun,
 altmış da teke derisi
 kadife ile iştettim.
 Kanikey'e diktirdim!
 Bak anlatayım!
 Dört ay yüz üstü bıraktım,
 üç defa debbağlattırdım.
 Hanbabası kart Koşoy,
 sert uçkuru söylüyorum,
 en asıl yerde ben onu
 deve süren pehlivanın
 kolu içinde ekşittim.
 Ey Hanbabası Han Koşoy,
 şimdü güreşe girersen
 bu şalvari giy de gir!"
 Kaplan doğan Er Koşoy Han
 o zaman Manas'a dedi ki:
 "Ey Manasım, aptal değil midir,
 atını metheden adam?
 Fakat en büyük aptal
 karısını metheyleyen!
 Şalvarını alıp da gel!
 paçalarını parçalayıp
 birbirinden ayırayım!"
 Kart ise de Er Koşoy Han
 kolunun gücünü çoğaltıp
 şalvari bacagına giyip,
 dizine kadar çıkardı,
 elleriyle iyice çekti,
 taze kayış gibi açarak

- бою-минен төң болду;
кою берип салган соң,
1165 жашка кайштай биришип!
Илип барып калган соң,
Кошой батыр дагы айтат,
Манаска туруп кеп айтат:
‘Акай, тентек, туратыр,
1170 бул айтканың ép экен:
бистин жаман катындар
келиндин тырмагынан бир күнде
мың айланса ép экен!
Эсен барып соо кайссам,
1175 саламат барып сак кайссам,
жар Кудайым жар болсо,
Жасаган пири колдосо,
алтын жаным акпаса,
күмүш жаным күйбесө,
1180 бутумдагы чалбарды
аны-минен талашпа!’
Картайған аба Kan Кошой
Манастин берген чалбарды
сурап алды кетти дейт,
1185 Манастин төрөлүгүн билди дейт.
Атан төөдөй алчайып
Жолой басып чыкты дейт,
тайлак төөдөй тайрандаң
Кошой басып келди дейт,
1190 каба катар кош кашат,
кол сунушуп келди дейт,
өкө кармалашип келди дейт.
Кармалашип салганда,
булчун этин үзүшүп,
1195 тай букадай сүрүшүп
күнү-түнү он беш күн,
өкө кармалашип жатты дейт.
Бура тарсса болобогон,
кабылан Кошой карасан,
1200 буқадан талым алган кул!
Кайра тарсса болобогон,
камандан талым алган кул!
Алаасынан алды дейт,
алаасын айрып салды дейт,
1205 абуйрын журтка көрсөтүп,
уют қылып койду дейт.
Бир күндөрдө “Кантты?” деп,
кабылан тууган Эр Манас
бастырып чыгып келди дейт.
1210 Ар кайсы жерден караса,
тоодай болгон Чоң Жолой
Кошойду баса калыптыр,
Манастин ачуу жаман келиптири.
Он экидан өргөн булдурсун,
1215 асий өгүс тересин
еэзек кылган булдурсун,

boyu-minen téñ boldu;
koyo béríp salğan soñ,
çaşka kayştay birişip!
İlip barıp kalğan soñ,
Koşoy batır dağı aytat,
Manaska turup kép aytat:
‘Akay, téntek, turatır,
bul aytkanıñ ép éken:
bistin caman katındar
kélindeñ tırmağınan bir kündö
miñ aylansa ép éken!
Ésen barıp soo kayssam,
salamat barıp sak kayssam,
car Kudayım car bolso,
Casagan piri koldoso,
altın canım akpasa,
kümüs canım küybösö,
butumdağı çalbardı
ani-minen talaşpa!’
Kartayğan aba Kan Koşoy
Manastın bérgeñ çalbardı
surap aldi kétti déyt,
Manastın törölüğün bildi déyt.
Atan töödöy alçayıp
Coloy basıp çıktı déyt,
taylak töödöy tayrañdap
Koşoy basıp kéldi déyt,
kaba katar koş kaşat,
kol sunuşup kéldi déyt,
ökö karmalaşip kéldi déyt.
Karmalaşip salganda,
buluçñ étin üzüşüp,
tay bukaday sürüşüp
küniü-tünü on bës kün,
ökö karmalaşip cattı déyt.
Bura tarssa boloboğon,
kabilan Koşoy karasañ,
buқадан talim alğan kul!
Kayra tarssa boloboğon,
kamandan talim alğan kul!
Alaaśinan aldı déyt,
alaasın aytyp saldı déyt,
abuyırın curtka körsötüp,
uyat kılıp koydu déyt.
Bir kündördö “Kanttı?” dép,
kabilan tuugan Ér Manas
bastırıp çiğip kéldi déyt.
Ar kaysı cérden karasa,
tooday bolgon Çoñ Coloy
Koşoydu basa kalıptır,
Manastın açuu caman kéliptir.
On ékidan örgön buldursun,
asiy ögüs téresin
özök kılğan buldursun,
boyuna göre büyültü.
Tekrar koyuverince de
taze kayış gibi kasıldı.
Böyle kasılıverince
Er Koşoy Han da konuştı,
Er Manas'a şu sözleri söyledi:
“Sen sus bakayım, ateşli can,
sözün çok uygun doğrusu,
bizim fena kadınlar demek
senin karının tırnağında
bin bir şekle giriyor hep!
Evime sağ varırsam,
selametle döner isem,
mevlam Hüda yar olursa,
Yaratın'ım sağ koyarsa,
altın canım akmaz ise,
gümüş canım yanmaz ise,
budumdaki şu şalvari
sakın parçalayayım deme!”
Er Koşoy Han kart baba
giderken istemişti
Er Manas'tan bu şalvari.
Manas'in efendiliğini bilirdi.
Deve gibi adımlarla
Coloy çıkışmış geliyordu,
genç deve gibi sallanıp
Koşoy çıkışmış geliyordu.
Dağ gibi iki kahraman
birbirine el vererek
güreş etmeye başladı,
derken güreş kızınsıca
etlerini kopardılar,
genç boğa gibi çarpıştılar,
gece gündüz tam beş gün
birbiriyle güreştiler.
Bu yana çekildi olmadı.
Kaplan Koşoy bir baktı
boğadan talim almış kul!
Geri çekildi olmadı,
yaban domuzundan talim almış kul!
Şalvarından yakaladı,
şalvarını ikiye ayırdı,
namusunu halka göstererek
halk önünde rezil etti.
Bir gün işler nasıl gidiyor diyerek
kaplan doğan Er Manas
çıkip oraya gelmişti.
Etrafa bakınca gördü
dağ gibi yüksek Er Coloy
Koşoy'u yere yatırılmıştı.
Manas buna öfkelendi.
On iki kayıştan örülülmüş
öküz derisi kırbaçını,
kendi yaptıgı bu kırbaç

- кай сойбогон Сарттарды
кокулаткан булдурсун,
төбөдөгү жийнды
- 1220** төрт болүнткөн булдурсун
тартып ийдин, Эр Манас,
кабылан тууган Кошойду
катуу чап салгамбы?
Кабылан тууган Эр Кошой
- 1225** эт ачынып калгамбы?
Кабылан Кошой карасаң,
Манасты кылчайып карап алды дейт,
Манаска карап айттың дейт:
‘Акай, тентек, не дейсин?
- 1230** Окай, тентек, не дейсин?
Энекем жаман киши экен,
тар бешикке салыптыр,
тал ортом кууш болуптур,
айкалыша бүтүптур,
- 1235** аяктай болгон сары суу
астыма уюп калыптыр,
кабукка ырбап кетиптири.
Тоодай болгон Чоң Жолой
Калмакча кармап алыптыр,
- 1240** чыканактан салыптыр,
тал ортомдо чемирчек
кобугум карап кетиптири.
Ченеп уктап жүрүмүн.’
Картайса-да Кошойдон
- 1245** тамашасын көрүптур!
Кабылан тууган Эр Кошой
Манаска бу кеп айтканда,
каптий кармап алды дейт,
кайра таштап кетт’эле,
- 1250** тон кураган эмедей,
таш кулаган эмедей
Жолойду жыгып кетт’эле.
Ас Бусурман кургурду-
мөрөй алып калд’ыла,
- 1255** ‘Бу жийнга ким чыгат?
Кудай берсе ким жыгат?’
Картайган-да Кан Кошой
мөрөй алып калды дейт.
Мөрөй алып калган соң,
- 1260** он экиде Бок-мурундай төрөңүс
чакыруучы салды дейт,
алтымыш ала жоргону
матоога салды Бок-мурун.
‘Карасы кооп төрөсү түссүн,
- 1265** сайышка киши түссүн!’, деп.
Капыр-минен Бусурман
кайда мундай аш берчи?
Чакыруучы келгенде,
Кашкар, Жаркен сураган
- 1270** кыр мурундуу, кыза кес
- koy soyboğon Sarttardı
kokuylatkan buldursun,
töbödögü ciyndı
tört bölüntkön buldursun
tarlıp iyiñ, Ér Manas,
kabilan tuuğan Koşoydu
katuu çap salgambi?
Kabilan tuuğan Ér Koşoy
ét açınip kalgambi?
Kabilan Koşoy karasañ,
Manastı kılçayıp karap aldı déyt,
Manaska karap aytتىن déyt:
‘Akay, téntek, né déysin?
Okoy, téntek, né déysin?
Énekem caman kişi éken,
tar bésikke salıptır,
tal ortom kuuş boluptur,
aykalışa bütüptür,
ayaktay bolgon sarı suu
astıma uyup kalıptır,
kabukka ırbap kétiptir.
Tooday bolgon Çoñ Coloy
Kalmakça karmap alıptır,
çıkanaktan salıptır,
tal ortomdo cémirçek
kobugum karap kétiptir.
Çenep uktap cürümün.’
Kartaysa-da Koşoydon
tamaşasın körüptür!
Kabilan tuuğan Ér Koşoy
Manaska bu kép aytkanda,
kaptiy karmap aldı déyt,
kayra taştap kett’éle,
ton kurağan émedey,
taş kulağan émedey
Coloydu ciğıp kett’éle.
As Busurman kurgurdur-
möröy alıp kald’ila,
‘Bu ciynäga kim çıgat?’
Kuday bérse kim ciğat?’
Kartayğan-da Kan Koşoy
möröy alıp kaldı déyt.
Möröy alıp kalğan soñ,
on ékide Bok-murunday töröñüs
çakırıuuçı saldı déyt,
altmış ala corgonu
matooga saldı Bok-murun.
‘Karası koyp törösü tüssün,
sayışka kişi tüssün!’, dép.
Kapır-minen Busurman
kayda munday aş bérçi?
Çakırıuuçı kélgende,
Kaşkar, Carkén surağan
kır murunduu, kızä kös
- Koyun kesmeyen Sartları
yıldırımıtı bu kirbaç,
tepedeki yiğini da
dörde bölmüşü bu kirbaç.
Bir salladin Er Manas
kaplan doğan Er Koşoy'a
kırbacını vurmadın mı?
Kaplan doğan Er Koşoy'un
canı çok yanmadı mı?
Er Koşoy bakınca gördü,
karşısında Er Manas'ı
Manas'a bakıp dedi ki:
“Söyle, ateşli can, ne diyorsun,
konuş, ateşli can, ne diyorsun?
Anam fena bir kadınmış,
beni dar bir beiğe koymuş,
içim sıkışmış,
biri birine karışmış,
çanak dolusu cerahat
altına birikip toplanmış,
çürüyüp kokuşmuş.
Dağ gibi yüksek ulu Coloy
Kalmuk usulü beni yakalayıp,
dirseklerini bana kaktı,
içimdeki pislik
aşağıdan akıp gitti.
Uyuyup kalmışım.”
Kart ise de bu Koşoy'un
şimdi temasasını görmüş!
Kaplan doğan Er Koşoy Han
Manas'a böyle deyince
yükarı doğru salındı,
düşmanı yere fırlattı,
elbise diken kocakarı gibi
kayadan yuvarlanan kocakarı gibi
Coloy'u yere devirdi.
Kahrolası aşağılık müslümanlar
güreşe ödülü tam alacak iken
güreşe artık kim çıkar?
Allah'ın izniyle kim onu yukarı?
İşte ihtiyar Er Koşoy
ödülü kazanıp almıştı.
Ödülü alınca o,
on ikisindeki genç Bok-murun
çağırtıcıları yola çıkardı,
altmış alaca yürüük atı
güreşe ödül koydu.
“Halk kalsın beyler de buyursun,
mızrak güreşinde bulunsun!” dedi.
Kafir olsun müslüman olsun
nerede böyle şenlik olmuştur?
Çağırtıcılar gelince
Kaşgar ve Yarkent'i isteyen
basık burunlu, kısık gözlü

- Кытайлардын Конур-бай
канаттуу кара бедени
бутка салып чыкты дейт.
Карагай найза комдонуп,
1275 мустай темир кийнип,
буттай темир курчанып,
бутка салып чыккан соң,
ас Бусурман кургурдан
Конур-байдын саарына чыдабай
- 1280 типти адам чыккан жок.
Кытайлардын Конур-бай
алтымыш ала жоргону
матоосын кыркып алды дейт.
Алтымыш ала жоргону
- 1285 тийп алыш жөнөлдү.
Бөрү көштү, куу мурут
кабылан тууган Эр Манас
бура тарта бергенде,
Конур-байды чапты'ла.
- 1290 'Журтка бузук салды!' деп,
алтымыш ала жоргону
кайта айдат келд'эле.
Бөрү көстүү, куу мурут
кабылан тууган Эр Манас
- 1295 Бусурманга кыйгырды:
'Бу жМнга ким чыгат?
Кудай берсе, ким жыгат?'
[Оогандын каны Муз-бурчак]
Ак-булчунду минди дейт.
- 1300 Түп Коконго жиберген,
тутам жерин нылдаткан,
тутам жерин сырдаткан,
көш көмөкөй сыр найза
колтукка кысып алды дейт.
- 1305 Эңкейштен өткөрүп,
көлеңкөгө жеткирип,
Конур-байдай кашкага
жетип найза салды дейт.
Бура тарта берген соң,
- 1310 Манас сая'лбай өтүп кетти дейт.
Кытайлардын Конур-бай
канаттуу кара бедени
санга басып алды дейт,
колтукка кысып салды дейт,
- 1315 найза-минен Манасты
колтукта кооп кетт'эле
Батыр тууган Манастын-
Эр Назар тийген кул экен-
этинен найза тарыбай,
- 1320 эти оорып калган соң,
Ак-булчундай күлүктү
кайра тартып алган соң,
Манастын ачуу жаман келген соң,
качырып койо берген соң,

Kitaylardin Koñur-bay
kanattuu kara bédéni
butka salip číktı déyt.
Karagay nayza komdonup,
mustay témir kiynip,
buttay témir kurçanip,
butka salip číkkan soñ,
as Busurman kurğurdan
Koñur-baydin saarına čidabay
tipti adam číkkan cok.
Kitaylardin Koñur-bay
altımısh ala corgonu
matoosin kirkip aldi déyt.
Altımısh ala corgonu
tiyp alip cönlöldü.
Börü köstü, kuu murut
kabilan tuuğan Ér Manas
bura tarta bérgerende,
Koñur-baydi çaptri'la.
'Curtka buzuk saldı!' dép,
altımısh ala corgonu
kayta aydat keld'ele.
Börü köstü, kuu murut
kabilan tuuğan Ér Manas
Busurmanğa kiygirdi:
'Bu cMnğa kim čigat?
Kuday bérse, kim čigat?'
[Oogandın kanı Muz-burçak]
Ak-bulçuñdu mindi déyt.
Tüp Kokongo cibergen,
tutam cérin nildatkan,
tutam cérin sirdatkan,
köş kömököy sir nayza
koltukka kisip aldi déyt.
Éñkeyşten ötkörüp,
kölönkögö cétkirip,
Koñur-bayday kaškaǵa
cétip nayza saldı déyt.
Bura tarta bérgen soñ,
Manas saya'lbay ötüp kétti déyt.
Kitaylardin Koñur-bay
kanattuu kara bédéni
sanǵa basip aldi déyt,
koltukka kisip saldı déyt,
nayza-minen Manasti
koltukta koyup kétt'ele
Batır tuuğan Manastın-
Ér Nazar tiygen kul éken-
etinen nayza tarıbay,
éti oorip kalǵan soñ,
Ak-bulchuñday külükü
kayra tartıp alǵan soñ,
Manastın aćuu caman kélgen soñ,
kaçırip koyo bérgen soñ,

Çinlilerin Konur-bay'i
kanatlı yağız atına
binip hemen yola çıktı.
çam mızraǵı sallayıp,
buz gibi demir giyinip,
ağır demiri kuşanıp,
böyle yağıza binince
kahrolası aşagılık müslümanlardan
Konur-bay'a çıkışacak
tek bir adam çıkmadı.
Çinlilerin Konur-bay'i
altımısh alaca yürügü
artık ödül almıştı.
Bu altımısh alaca atı
alip beraber götürdü.
Kurt gözlü, kırca büyükli
kaplan doğan Er Manas
artık atını çevirdi,
Konur-bay'a bir saldırdı.
'Halkı bozguna uğrattı!' diyerek
altımısh alaca atı da
aldi götürüyor, şimdi.
Kurt gözlü, kırca büyükli
kaplan doğan Er Manas
müslümanlara haykırdı:
'Bu yiğindan kim çıkacak,
Tanrı'ya güvenip kim yenecek?
Afganların hanı Muz-burçak
Ak-bulçun'a bindi.
Ta Hokand'a gönderdiği
sapı güzel, yağlı boyan,
sapı güzel işlenilmiş
çift püsküllü mızrağını
koltuğuna sıkıştırdı.
İki büklüm eğilerek
gölge tarafa dönerek
Er Konur-bay üzerine
koşup mızrağını saldı.
Öbür tarafa dönünce
Manas yanından geçmişti.
Çinlilerin Konur-bay'i
kanatlı kırıǵı ile
yandan geçerek saldırdı.
Koltuğunda mızrak ile
Manas'a bu mızrak ile
koltuğuna kistırıp saldırdı.
Bahadir doğan Manas'ın,
evliyanın koruduğu
etine kargı işlemedi,
eti böyle ağrır iken
Ak-bulçun yürük atını
çabuk geriye döndürdü,
Manas öyle bir kızdı ki
onu hemen kaçırıverdi.

- 1325** алдараган (?) көп Капыр
арасын көстөй качкан соң,
найза-минен Эр Манас
колтукта келип койгон соң,
Кытайлардын Коңур-бай
- 1330** ыргыта коюп салган соң,
мактанып келди Эр Манас:
‘Бу жийнга ким чыгат?
Бу жийнга мен чыгам,
Кудай берсе, мен жыгам!’
- 1335** Түркүгүн алтын ак чатыр
эшигине түштү дейт,
жанында жыбанак саптуу ак кестик
жанынан сууруп алды дейт,
жерде жаткан жыгашты
- 1340** жерден сууруп алды дейт,
кыя жонун олтурду.
Эмди он экиде Бок-мурун
чакыруучы салды дейт:
‘Найза бою ор касты,
- 1345** алтымыш жамбы көп төктү,
төө байлап салды дейт,
алда байлаган төөнү
тиш-минен чечmek ким болор?’
Капырдан чыккан Оронгу
- 1350** тө чечmek болду дейт,
кетү башын чапкылап
Оронгу басып келди дейт.
Төө чечип атканда,
Бусурмандын Койлуу-бай
- 1355** басып келди Манаска:
‘Аты жакшы, ай жаркын, төрөм,
Оронгу барайн!
Олжосуна ортот болуп келейн!’
Андан Манас айтат дейт:
- 1360** ‘Барсан, бара койгүн!’ деп.
Койлуу-бай касып кетти дейт,
энкейип аткан Оронгу
көт жагынан келди дейт,
тай буқадай какт’эле,
- 1365** алтымыш жамбы чачылды!
Өкөө бөлүп алған соң,
асыл Манас мыны айтат,
асыл жайдан ақырат,
Алмамбетти чакырат:
- 1370** ‘Асыл чором, ай жаркын,
тооба, чором, күн жаркын,
Оронгу ургачы да болсо, кан эле
Оронгунун бир көөнүнө жетпесин!
Төрөлүк кылыш салайн!
- 1375** Ат алып барып мингисчи!
Тон алып барып кийгисчи!
Абуйрын жаап келсөңчи!
Асыл чоро Алмамбет

aldarağan (?) köp Kapır
arasın köstöy kaçkan soñ,
nayza-minen Ér Manas
koltukta kélép koygon soñ,
Kitaylardın Koñur-bay
ırğıta koyup salğan soñ,
maktanıp kéldi Ér Manas:
‘Bu ciyṅga kim çığat?
Bu ciyṅga mén ciğam,
Kuday bérse, mén ciğam!’
Türküğün altın ak çatır
eşigine tüştü déyt,
canında cıbanak saptuu ak késtik
canınan suurup aldı déyt,
céerde catkan ciğاشtı
cérdən suurup aldı déyt,
kiya conun olturdu.
Émdi on ékide Bok-murun
çakiruuçı saldı déyt:
‘Nayza boyu or kasti,
altmış cambi köp töktü,
töö baylap saldı déyt,
alda baylağan töönü
tiş-minen céçmek kim bolor?’
Kapırdan çıkkan Oroñgu
tö céçmek boldu déyt,
kötü başın çapkılap
Oroñgu basıp kéldi déyt.
Töö céçipatkanda,
Busurmandın Koyluu-bay
basıp kéldi Manaska:
‘Atı cakşı, ay carkın, töröm,
Oroñgu barayn!
Olcosuna ortok bolup kéleyn!’
Andan Manas aytat déyt:
‘Barsan, bara koygün!’ dép.
Koyluu-bay kasıp kétti déyt,
éñkeyip atkan Oroñgu
köt çağınan kéldi déyt,
tay bukaday kakt’éle,
altmış cambi çacıldı!
Ököö bölüp alğan soñ,
asil Manasミニ aytat,
asil caydan akırat,
Almambetti çakırat:
‘Asıl çorom, ay carkın,
tooba, çorom, kün carkın,
Oroñgu urǵaçı da bolso, kan éle
Oroñgunun bir köönünö cétpesin!
Törölük kılıp salayn!
At alıp barıp mingisçi!
Ton alıp barıp kiygisçi!
Abuyırın caap kélseñçi!’
Asıl çoro Almambét

Kafir yiğini içinden
çabucak arasından kaçtı o.
Er Manas mızrağı koltuğunda
saplamaya hazır iken
Çinlilerin Konur-bay'ı
arkasından fırladı.
Övünüp geldi Er Manas:
“Bu yiğindan çıkacak var mı?
İşte karşı duruyorum,
Allah'ın izniyle ben yeneceğim!”
Altın direkli ak çadırın
kapısında attan indi.
Kemik saplı bıçağını
yanından çekip çıktı.
Yerde yatan ağacı
yerden sökerek aldı,
bıçağıyla soydu, yonttu,
o zaman Bok-murun yine
çağırtıcılar gönderdi:
“Mızrak boyu çukur kazdım,
içine altmış cambi döktüm,
bir de deve bağladım ben,
bağladığım bu deveyi
dişleriyle kim sökecek?”
Kafırdan çıkan Orongu
bunu çözmevi düşündü,
kalçalarını sallayarak
Orongu yürüdü geldi,
deveyi çözme istedı.
Müslümanlardan Koyluu-bay
yürüdü Manas'a geldi:
“Adı güzel, gün ışığı, efendim,
Orongu'ya gideyim ben,
hediyesine ortak olup geleyim!”
O zaman Manas dedi ki:
“İstiyorsan haydi var git!”
Koyluu-bay yürüyüp gitti.
Yere eğilen Orongu'nun
arka tarafına gitti,
boğa tayı gibi kalktı,
altmış cambi saçıldı!
İkiye bölüp alınca
asil Manas şöyle dedi,
asil yerinden haykırdı
Almambet'i çağırıldı:
“Ay gibi parlak, asıl yiğidim,
tövbe, gün gibi parlak mert yiğidim,
Orongu bir kadın ise de o bir han,
Orongu'nun gücüne gitmesin!
Ben efendilik edeyim!
Binsin diye at verelim!
Giyinsin diye elbise verelim!
Namus yerini kapasın!”
Asıl yiğit Almambet

- Сары-ала-минен желет дейт,
 1380 Оронгуга келет дейт,
 келе жатып мыны айтат:
 'Пуу! Оронгү, бетиң-ең!
 Ач-бууданы жетелеп,
 Жолой кирсин көтүңе!
- 1385 Кемирейип көрүнөт,
 керки сапты тыккамбы?
 Үңүрөйүп көрүнөт,
 үшкүнү сабын тыккамбы?
 Тышы кара көрүнөт,
- 1390 кара кө жагып койгомбу?
 Ичи кызыл көрүнөт,
 кызыл епке тыккамбы?
 Пуу! Оронгү, бетиң-ең!
 Ач-бууданы жетелеп,
- 1395 Жолой кирсин көтүңе!
 Көтүндүн ичи жылгадай,
 бебечөгүп туулгадай!"
 Анда Алмамбет чоро
 таштап кетти сарпайды,
- 1400 көтү башинаштырып.
 Оронгү алды мөрөйдү,
 алып барды жамбыны.
 Ар мөрөйү биткен соң,
 ашын тартып болгон соң,
- 1405 кең Букардан ат келет,
 чымын учкан ала-чалбырт жасминен,
 Илени бойлоп чыгыпты,
 Сыр-тәңистин аягын
 Жакшысы келди терилип,
- 1410 жаманы келди теригип.
 'Атты сүрөп алам!' деп,
 көтөрмөгө, сүрөнгө,
 тоилоп жүргөн эл кетти.
 Бусурмандын элдерден
- 1415 Алмамбет, Сыргак, эки уул,
 Манастин ал чоросу турбайбы?
 'Кокондон барып сүрөйн!' деп,
 Коконго көстөп чыктылар.
 Капырдан кеттин, эки адам,
- 1420 Чоң Жолойдун эки уул,
 Өкүм-болот, Төрө-бек,
 о-да кетти Коконго.
 Сыр-дайрага келгенде,
 Ач-буудан келет алдында,
- 1425 өркөчү бийк, мойн узун,
 жорго басык чоң кула,
 Эр Манастин Ак-кула
 кара тери катыптыр-
 'Сур-кула' болуп калыптыр!
- 1430 Арандай оосын ачыптыр,
 кандуу кобүк чачыптыр,
 Ак-кула келет тарыштап,

Sarı-ala-minen célet déyt,
 Oroñguğa kélet déyt,
 kéle catip minı aytat:
 'Puu! Oroñgu, bétiñ-ey!
 Aç-buudannı cételep,
 Coloy kirsın kötüño!
 Kémireyip körünöt,
 kérki saptı tikkambı?
 Üñürüöüp körünöt,
 üşküni sabın tikkambı?
 Tişi kara körünöt,
 kara kö cağıp koygombu?
 İki kızıl körünöt,
 kızıl öpkö tikkambı?
 Puu! Oroñgu, bétiñ-ey!
 Aç-buudannı cételep,
 Coloy kirsın kötüño!
 Kötiñdün içi cilgaday,
 böböçögүп tuulgaday!"
 Anda Almambét çoro
 taştap kétti sarpaydı,
 kötü başın astırıp.
 Oroñgu aldı möröyüdü,
 alıp bardı cambını.
 Ar möröyü bitken soñ,
 aşın tartıp bolgon soñ,
 kéñiñ Bukardan at kélet,
 çimin uçkan ala-çalbırt casminen,
 Iléni boylopçıçıptır,
 Sır-téñistin ayağın
 Cakşısı kéldi térlip,
 camanı kéldi térigip.
 'Attu süröp alam!' dép,
 kötörmögö, sürüngö,
 toylap cürgön él kétti.
 Busurmandın élderden
 Almambét, Sırgak, éki uul,
 Manastın al çorosu turbayı?
 'Kokondon barıp sürünyń!' dép,
 Kokongo köstöp çıktılar.
 Kapırdan kéttiñ, éki adam,
 Çoñ Coloydun éki uulu,
 Öküm-bolot, Törö-bék,
 o-da kétti Kokongo.
 Sır-dayraǵa kélgende,
 Aç-buudan kélet aldında,
 örköçü biyk, moyn uzun,
 corǵo basık çoñ kula,
 Ér Manastın Ak-kula
 kara téri katıptır-
 'Sur-kula' bolup kalıptır!
 Aranday oosın açıptır,
 kanduu köbük çäçıptır,
 Ak-kula kélet tarıştap,

Sarı-ala'yı sürdürdü,
 Orongu'nun yanına geldi,
 gelince de şöyle dedi:
 "Tüü senin suratına, Orongu!
 Aç-buudan'ı götürürken
 Coloy gırsın götüne!
 Açılan bir yarık görünür,
 kazma sapı mı tikandı?
 Açılan bir delik görünür,
 kürek sapı mı tikandı?
 Dışı kara görünlüyor,
 kara kömür mü yakıp koydun?
 İki kızıl görünlüyor,
 kızıl ciğer mi tikadın?
 Tüü senin yüzüne Orongu!
 Aç-buudan'ı götürürken
 Coloy gırsın götüne
 götünen içi dere gibi,
 miğfer kadar bızırın var!"
 Sonra Er Almambet çoro
 üzerine elbiseyi örtti,
 götünü başını açtırip,
 Orongu ödülü aldı,
 alıp cambıları gitti.
 Bütün ödüller dağıtılp bitince
 yemekler de yenilince
 büyük Buhara'dan atlar geldi,
 sinekler uçuşurken yaz başında
 İli boyunca gittiler,
 Sır denizi arkasından
 güzel atlar geldi hep birlik,
 kötü atlar geldi gücenik.
 Atı sürüp almak için
 sürüp götürmek için
 bütün misafirler çıktı,
 müslümanların yurdundan
 Almambet ile Sırgak, iki oğul,
 Manas'ın bu en iyi yiğitleri durur mu?
 Hokand'dan sürüp çıkarmak için
 Hokand'a doğru gittiler.
 Kafirden de iki adam gitti.
 Çünkü Coloy'un iki oğlu
 Öküm-bolot'la Törö-bék,
 onlar da Hokand'a gittiler.
 Siriderya'ya varınca
 en önce Aç-buudan koştı,
 sırtı yüksek, boynu uzun
 bu sert yürük, güzel kula
 Er Manas'ın Ak-kulası
 kara derisi katı oldu,
 pek çirkin olup kalmıştı.
 Ağzını da açar açmaz
 kanlı köpükler saçıldı.
 Ak-kula kızgınlığı gelmişti.

- Таз-маймат келет Манастан!
Жар-мазарга келгенде,
1435 жарым чаңы бир көрөт
келе жатыр Ак-кула.
Кан Жолойдун Ач-буудан
астына келе жатыр.
Өре кеткен ат экен,
1440 картайыңы тартыптыр,
калжандап келе жатыр.
Ак-куланын жүгүргөнү билинбейт,
туяғы жерге илинбейт!
Жар-мазарга келгенде,
1445 чоролору чоғултуп,
асыл Манас мыны айтат:
'Барың бирдей көй-яшқа,
барың бирдей сап-кашқа,
Каңгайлап келет бир атың,
1450 Алттайлап келет бир атың,
Орустап келет бир атың,
Ойроттап келет бир атың,
Кыргыстап келет бир атың,
Кырымдап келет бир атың.
1455 Алаштаган ураан жок,
Манаstagan сүрөн жок!
Ак-кула саа кылбасам,
керилчек башың кеспесем,
кен соорыңды ойбосом,
1460 жол үстүнө сойбосом,
бөрү-минен кускунга
бөөдө тоюп кылбасам!"
Ат башындай жүрөгү
аттай түйлөп батпады,
1465 кекүрөккө жатпады.
Балык-Балакшан элине
чиғып келген Ажыбай-
жаткан койду тургуспас,
коңур жигит турбайбы?
1470 Журттан алкыш көп алган
бек-сат жигит турбайбы,
төрөлүгү ашынган?
Ат көбүктөп туруптур.
Ого койду Ажыбай:
1475 'Э алда, төрөм, ай жаркың,
э тооба, төрөм, күн жаркың,
Алмамбет чороңнун
кыйғыл-кычыл ачуун!-
Куласы-минен үч чыкты!
1480 Ак-кула келе жаткан бәэм?
Атыңын башын бура тыр, төрөм!"
Ажыбай айтты бу кепти.
Асыл тентек акырат:
Жоролордун ат атынан чакырат:
1485 'Э Мурат-алым, Мурат-бек, чором!
Мындан чапкан Куат-бек, чором!

Taz-maymat kélet Manastap!
Car-mazarǵa kélgende,
carım čanı bir köröt
kéle catır Ak-kula.
Kan Coloydun Ač-buudan
astına kéle catır.
Örө kétken at éken,
kartayıñkı tartıptır,
kalcañdap kéle catır.
Ak-kulanın cügürönü bilinbeyt,
tuyaǵı cérgé ilinbeyt!
Car-mazarǵa kélgende,
çoroloru çoǵultup,
asıl Manasミニ aytat:
'Bariń birdey köy-yaşka,
bariń birdey sap-kaşka,
Kañgailap kélet bir atiń,
Altaylap kélet bir atiń,
Orustap kélet bir atiń,
Oyrottop kélet bir atiń,
Kırgıstap kélet bir atiń,
Kırımdap kélet bir atiń-
Alaştagan uraan cok,
Manastaǵan sürön cok!
Ak-kula saa kılbasam,
kérilcek başıń késipesem,
kén soorińdi oybosom,
col üstünö soybosom,
börü-minen kuskunǵa
böödö toyup kılbasam!"
At başınday cürügü
attay tüylöp batpadı,
kökürökko catpadı.
Balık-Balakşan éline
çıkip kélgen Açıbay-
catkan koydu turğuspas,
koñur cigit turbaybi?
Curttan alķış köp alǵan
bék-sat cigit turbaybi,
törölüğü aşınǵan?
At köbük töp turuptur.
Ogo koydu Açıbay:
'É alda, töröm, ay carkın,
é tooba, töröm, kün carkın,
Almambét čoroñnum
kiygil-kiçkil ačuun!-
Kulasi-minen üç çıktı!
Ak-kula kéle catkan beem?
Atińnin başın bura tir, töröm!"
Açıbay aytı bu képti.
Asıl téntek akırat:
Corolordun at atınan çakırat:
'É Murat-alım, Murat-bék, čorom!' "Ey Murat-alım, Murat-bék, yiğitlerim,
Mınday çapkan Kuat-bék, čorom! hemen koşan Kuat-bék yiğidim,

Taz-maymat Manas diye geldi!
Car-mazar'ını geçmiş de
yarı toza batmış da
geliyor idi Ak-kula.
Han Coloy'un Ač-buudan'ı
arkasından geliyordu.
İllerleyen bir attır bu,
kızgın saldırıp geldi,
oynayıp sıçriyordu.
Ak-kula'nın yürüdüğü görünmüyör,
ayakları yere deðmiyor!
Car-mazar'a gelince
yiğitlerini toplayıp,
asil Manas şunu dedi:
"Hepiniz birbirinze denk erlersiniz,
kuvvette hep bırsınız siz,
Kangay türü bir at geliyor,
Altay türü bir at geliyor,
Rus türü bir at geliyor,
Oyrot türü bir at geliyor,
Kırgız türü bir at geliyor,
Kırım türü bir at geliyor,
Alaş nidasını haykıran yok,
Manas diye bağıran halkın yok!
Ak-kula sana göstermezsem,
dik başını ezmezsem,
kocaman sağını deşmezsem,
yol üstünde seni kesmezsem,
kurtları ile kuzgunlara
seni yiyecek etmezsem!"
At başı kadar yüreği,
bir at gibi şaha kalktı,
göğsünde rahat durmadı.
Balık-Balakşan iline
çıkip gitmişti Açı-bay.
Yatan koyunu yerinden kaldırmayan,
munis bir yiğit değil mi o?
Yurttan çok alķış toplayan
asil yiğit değil mi o?
Efendiliği anlatmakla bitmez!
At köpükler saçıyor,
Açı-bay ona dedi ki:
"Ey Allahım, ay işığı beyim,
tövbeler olsun, güneş işığı beyim,
Almambet yiğidin,
öfkesi öyle coştu ki!
Kulasi ile üç kere çıktı!
Ak-kula geliyor beyim,
atının başını çevir beyim!"
Açı-bay bunları demişti.
Dik kafalı asıl de şöyle bağırıldı,
yiğitleri adıyla çağırıldı:
'É Murat-alım, Murat-bék, yiğitlerim,
Mınday çapkan Kuat-bék, čorom! hemen koşan Kuat-bék yiğidim,

- Эжемден тууган женим, чором,
Элим, Сейит, эки уул, чором!
Казактардын Каргандай, чором!
- 1490** Мырза, жаш уулум, чором!
Бөрүнүн уулу Бөрүчүм, чором!
Ак-кулам аксап кеткенде,
алтын така, жес мыкты,
бек такалап берүчүм
- 1495** Ак-балта уулу Болотум, чором!
Конгуроолу-байдын
Кош-абыш, чором!
Телгечү кара Төлөгүм, чором!
Жорочу Кара-бадышам, чором!
Түнде түлкүнүн исин
жоголбас, чором,
- 1500** Тұрсын-тайлак, шуутум, чором!
Тұтөп турған мылтыкка, чором,
тұрс қачырып урушкан, чором,
караңыда карсактын исин
жаңылбас
- Кабылан-тайлак, ай жаркын, чором!
- 1505** Ай-минен күнүм ә, чором,
ортосунан бүткөнүм, чором,
күн түбүндө тайганым, чором,
ортосунан бүткөнүм, чором,
курсакка бүссө бир бүткөн, чором,
- 1510** кундакка жасса бир жаткан, чором,
кеске сайған Кек Сыргак, чором!
"Капырдын каны болгунча", чором,
"Бусурман кулу
болом!" деп, чором,
ак теңки булун чачканым, чором,
- 1515** Алтайлаган Калмактан,
эр өлтүрүп качканым, чором,
Сар'ала минген Алмамбет, чором!
Ак-куланы токтоткун, чором!
Он эки кыстын колуна, чором,
- 1520** жумурулап чалдырган, чором,
жибектен кылған ноктом бар-
чечпей (?) туруп катыңар, чором!
Эмди кырк чоро үнүн укканда,
Ак-кулага камалап кетпеспи?
- 1525** Манастын үнүн уккан соң,
батыраша түшпөспү?
Өкүм-болот, Төре-бек,
"Ач-буудан!" үнүн салыптыр,
катты сүрөп калыптыр-
- 1530** башын чайкап салыптыр.
Ак-куланы карасан,
асыл тентек Эр Манас
Ак-куланы сүрөптүр,
Ач-буудан өткөрүп
- 1535** кайра тартып туруптур.
Орус-та болсо, кан эди,
- Écemden tuuğan cenim, çorom,
Élim, Séyit, éki uul, çorom!
Kazaktardin Karganday, çorom!
- Mirza, caş uulum, çorom!
Börünün uulu Börütüm, çorom!
Ak-kulam aksap kétkende,
alın takas, cés miktı,
bék takalap bérütüm
- Ak-balta uulu Bolotum, çorom!
Koñguroolu-baydin
Koş-abış, çorom!
Tölgöçü kara Tölögüm, çorom!
Coroçu Kara-badışam, çorom!
Tündö tülkünün isin
coğolbas, çorom,
- Türsün-taylak, şuutum, çorom!
Tütöp turğan miltikka, çorom,
tûrs kaçırıp uruşkan, çorom,
karañida karsaktın isin
cañilbas
- Kabilan-taylak, ay carkın, çorom!
Ay-minen künüm é, çorom,
ortosunan bütkönum, çorom,
kün tübündö tayğanım, çorom,
ortosunan bütkönum, çorom,
kursakka büssö bir bütkön, çorom,
kundakka cassa bir catkan, çorom,
köskö sayğan Kök Sırgak, çorom!
"Kapırdın kanı bolğunça", çorom,
"Busurman kulu
bolom!" dép, çorom,
ak téñki bulun çäçkanım, çorom,
- Altaylağan Kalmaktan,
ér öltürüp kaçkanım, çorom,
Sar'ala minggen Almambét, çorom!
- Ak-kulani toktotkun, çorom!
On éki kistin koluna, çorom,
cumurulap çaldırğan, çorom,
cibekten kılğan noktom bar-
ççepay (?) turup katıñar, çorom!
- Émdi kirk çoro ünün ukkanda,
Ak-kulaǵa kamalap kétpespi?
- Manastın ünün ukkan soñ,
batıraşa tüsپöspü?
- Öküm-bolot, Törö-bék,
"Aç-buudan!" ünün salıptır,
kattı sürüp kalıptır-
başın çaykap salıptır.
- Ak-kulani karasañ,
asıl téntek Ér Manas
- Ak-kulani süröptür,
Aç-buudan ötkörüp
kayra tartıp turuptur.
- Orus-ta bolso, kan édi,
- ecemden doğan yeğenim, yiğidim,
Elim, Seyit, iki oğul, yiğitlerim,
Kazakların Karganday'ı, yiğidim,
Mirza, genç oğlum, yiğidim,
Ak-kula atım aksayınca,
altını demir nal takan,
bakır çivi ile mıhlayan,
Börü'nün oğlu Börütü,
Ak-balta oğlu Bolotum, yiğidim,
Konguroolu-bay'in oğlu
Koş-abış, yiğidim,
Ey, falçı kara Tölök, yiğidim,
gerçeği bildiren Kara-badışa, yiğidim,
gece tilki izini
kaybetmeyen yiğidim,
Türsün-taylak Şuutum, yiğidim,
doldurulmuş tûfek ile, yiğidim,
cenkte düşmanı kaçırın yiğidim,
karanlıkta bozkır tilkisinin
izini şaşmadan bulan
Kabilan-taylak, ay ışığı yiğidim,
ay ile güneşin, yiğidim,
ortasından doğan, yiğidim,
seher vakti bekçi köpeğim, yiğidim,
ortasından doğan, ey yiğidim,
ana rahmine tek başına düşen yiğidim,
kundakta tek başına yatan yiğidim,
gözalıcı Kök Sırgak yiğidim,
kafire han olmaktadır
müslüman kulu olayım
diyen, yiğidim,
bütün gümüşünü saçan yiğidim,
Altayca konuşan Kalmukları
erlerini öldürüp bize kaçan, yiğidim,
Sarı-ala'ya binen Almambet yiğidim!
Ak-kula'yı hazırlayın, yiğitlerim,
on iki kızın elleriyle, yiğitlerim,
eğirip ördüğü, yiğitlerim,
ipekli bir yular var, yiğitlerim,
bunu ona bağlayın, yiğitlerim!"
Kırk yiğit bu sözü duyunca,
Ak-kula'nın çevresini sarmazlar mı?
Manas'ın sesini alınca
hep erce yola düştüler,
Öküm-bolot'la Törö-bék,
Aç-buudan'a bağırıldılar.
Onu ileri saldılar.
At öfke ile baş savurdu.
Ak-kula ata bakarsan
ateşli can bu asıl Er Manas,
Ak-kula'yı sürmekte hep.
Aç-buudan'ı geçti derken
onu arkada bıraktı.
Rus da olsa han idi o,

- бир талай элдин баш эди.
‘Ач-бууданды жолго жакши
кылалык!
- Жолго жакши кылган соң,
1540 Ак-куланын көтүнөн
анан салып кетелик!
Кей-кашасын чогултуп,
Чоң Жолой-кан айтты дейт.
Батыр Манас карасаң,
- 1545** тура калды Ач-буудан!
Жар Кудайга жалынып,
Жасаганга сийнип,
Ач-бууданды тартт'эле.
Жыгыларга жер таппай
- 1550** тоо кулаган эмедей
жерди каап жогулду!
‘Өштүк-минен жыкты!’ деп,
Өкүм-болот, Төрө-бек,
Манастин чоросун келип чапт'эле,
- 1555** кызык уруш болду дейт.
Эмди айды карасаң,
кунү-түнү он терт күн
найза-минен сайышып,
жаркасы көккө чыгышып,
- 1560** балта-минен чабышып,
балдагынан айрышып,
кылыч-минен чабышып,
жаны колдо алышып...
кызык уrush болгон соң,
- 1565** Капырдын каны Чоң Жолой,
Каңкайдан кабар жеткен соң,
агар алтын, ак күмүш,
Жолой талап алган соң,
Алтайлаган көп Капыр
- 1570** намыс кылып кеткен соң,
он беш чоро баш болуп,
Алмамбет турдуң урушта,
желекти жерден түрүшүп,
түпектүү найза сүрүшүп,
- 1575** башы-кесүн барап,
бүткөн боюн жаралап,
кой боорындай кара кан
койнуна жаман толушуп,
Капырдын иши оношуп
- 1580** ак каңғы иер сырдыгаш
кашын жара чаптырып,
кан жеткүрдү Алмамбет...
Кытайлардын Коңур-бай
өштүү, көктүү кул ёкен.
- 1585** Сар'аланы жүргүспөй
Сар'ала минген Алмамбет
Айгыр-жалы бос төңдү
Сар'аланы жүргүспөй,
жан башы толгон ок болду,

MANAS DESTANI

bir talay éldin baş édi.
‘Aç-buudandi colgo
cakşı kılalık!

Colgo cakşı kilğan soñ,
Ak-kulanın kötünön
anan salıp kételik!’
Köy-kaşasın çögultup,
Çoñ Coloy-kan aytti déyt.
Batr Manas karasañ,
tura kaldi Aç-buudan!
Car Kudayga calınıp,
Casaganşa siynip,
Aç-buudandı tartt'éle.
Cığilarğa cér tappay
too kulağan émedey
cérdi kaap coğuldú!

‘Östük-minen çıktı!’ dép,
Öküm-bolot, Törö-bék,
Manastin çorosun kélip çapt'éle,
kızık uruş boldu déyt.
Émdi aydi karasañ,
künyü-tünü on tört kün
nayza-minen sayışip,
carkası kökkö çiğışip,
balta-minen çabısıp,
baldağınan aytışip,
kılıç-minen çabısıp,
canı koldo alışip...
kızık uruş bolgon soñ,
Kapirdın kanı Çoñ Coloy,
Kañkaydan kabar cétken soñ,
ağar altın, ak kümüş,
Coloy talap alğan soñ,
Altaylağan köp Kapır
namis kılıp kétken soñ,
on bés çoro baş bolup,
Almambét turduñ urușta,
célekti cérden türüşüp,
tüpektü nayza sürüşüp,
başı-kösün baralap,
bütkön boyun caralap,
koy boorınday kara kan
koynuna caman toluşup,
Kapirdın işi oñoşup
ak kañğı ier sırdaş
kaşın cara çaptırıp,
kan cötkürdü Almambét...
Kitaylardın Koñur-bay
öştüü, köktüü kul éken.
Sar'alanı cürgüspöy
Sar'ala minggen Almambét
Aygır-calı bos töñdü
Sar'alanı cürgüspöy,
can başı tolgon ok boldu,

bir sürü insanın başı idi.
Aç-buudan'ı yola
çıkaralım!
Onu yola çıkaralım,
Ak-kula'nın arkasından
biz onu yola salalım!”
Erlerini toplayarak,
ulu Coloy Han böyle demişti.
Bahadir Manas bir baksana,
duraklıdı Aç-buudan!
Mevlám Hüda'ya yalvarıp
Yaratan'a sığınıp,
Aç-buudan'ı çektiler!
Yuvarlanacak yer bulamayan
dağdan yuvarlanan kocakarı gibi
yeri tutup yiğildi!
Fenalık yapıldı diye
Öküm-bolot, Törö-bék
Manas'in yiğitlerine saldırdılar,
kızgın vuruşma başladı.
Artık ayın günlerini sayarsan
gece gündüz tam on dört gün
mızraklarla çarpıştılar,
parıltısı göklere vurdı hep.
Baltalarla vuruştular,
baltalarla koparıp,
kılıçlarla yardılar.
Oklarını ellerine alıp
kızgın vuruşmalar oldu.
Kafir hanı Çon Coloy'a
Kankay'dan haber gelince
sarı altın, beyaz gümüşü
Coloy gelip yağma etti.
Altayca bağırın kafırlar
bir çok fenalık edince
on beş yiğidin başına geçip
Almambet cenge karıştı,
tuğu yerden kaldırdı o,
püsküllü mızrağını kaldırdı,
baş göz yara bere,
bütün gövde yaralanmış,
koynu çigeri gibi kara kan
göğsünü doldurmuştu hep.
Kafırın işi iyi gitti,
maden çivilii alaca eyerin
kayışı iki parça oldu,
kızıl kan kustu Almambet...
Çinlilerin Konur-bay'ı
pek kinci bir çapkın idi.
Sarı-ala'yı oradan yürütmedi,
Sarı-ala'ya binen Almambet
Aygır-calı'nın boz tepesine
Sarı-ala'yı yürütemedi,
kalçası hep oklar doldu,

1590 кабылан төре жок болду!
 Эки жагын маранып,
 Алмамбет төгөрөктө каранып-
 Ошу тентек кел'атат!
 Өзүнөн өзү оңурайт,
1595 Ак-куланы ары-бери жетелеп!
 Сары өзөк чалып кетпесин!
 Туягына кан түшүп,
 бар таман болуп калбасын!
 Алмамбет туруп мыны айтат:
1600 'Кей-гашканын кебү келет,
 кебү жок, төрөм,
 Сап-кашканын жарым келет,
 жарымы жок, төрөм,
 жылкылуу жерге түякчы, төрөм,
 элдүү жерде көгөн жат, төрөм,
 кыстуу жерде ойношчу, төрөм,
1605 ак каңғы иер сырдыгаш, төрөм,
 кашын жара чаптырып, төрөм,
 кан жеткүрдү Алмамбет, төрөм!
 Алты араан Капырдан, төрөм,
 арасына таштадын, төрөм.
1610 Кандай шумдук
 баштадың, төрөм?"
 Анда айттың Эр Манас:
 'Андей болсо, ай жаркын, чором,
 өзү жакшы, күн жаркын, чором,
 Конгуроолу-байдын
 Кош-абам, чором,
1615 кош ат-минен үйгө бар, чором!
 Сары-өзөн Чүйдү
 кыдырып, чором,
 бир Чөңөрдү аша көр, чором,
 кең Таластан боюнда, чором,
 Алты-байдын аралда, чором,
1620 атакем Жакып-байдын
 эли болучу, чором,
 төкөр уста болучу,
 бердим эле беш ай жүсү болголу,
 Ак-албарс сынып калгали.
 Кылдыб'эken кылышты,
1625 соктуб'эken соотты?
 Кылбаса эмди кылышты,
 сокпосо эмди соотты,
 төкөр устаны бир өлтүрүп салынар!
 Жатык тилдүү Ажыбай, чором,
1630 мындан ары сен барсан, чором,
 нарғы атасы Камбар-кан,
 өзү атасы Айдар-кан,
 Айдар уулу Көкчөгө
 Көк-ала атын берсин де!
1635 Көк-ала атын бербесе,
 Көк-аласы көскө жеткинче,
 Көкчөдөн башка жоом жок!

кабылан тörö çok boldu!
 Éki çağın maranıp,
 Almambét tögöröktö karanıp-
 Oşu téntek kél'atat!
 Özünön özü oñurayt,
 Ak-kulanı ari-béri cételep!
 Sarı özök çalıp kétpesin!
 Tuyağına kan tüsüp,
 bar taman bolup kalbasın!
 Almambét turupミニ aytat:
 'Köy-ğaşkanın köbü kélet,
 köbü çok, töröm,
 Sap-kaşkanın carım kélet,
 carımı çok, töröm,
 cılıkluu cérgé tuyakçı, töröm,
 éldüü cérdé kögön cat, töröm,
 kistuu cérdé oynoşcu, töröm,
 ak kañğı ier sırdaş, töröm,
 kaşın cara çaptırıp, töröm,
 kan cötkürdü Almambét, töröm!
 Altı araan Kapırdan, töröm,
 arasına taştadıñ, töröm.
 Kanday şurduk
 baştañdıñ, töröm?"
 Anda aytتىñ Ér Manas:
 'Anday bolso, ay carkın, çorom,
 özü cakşı, kün carkın, çorom,
 Koñguroolu-baydın
 Koş-abam, çorom,
 koş at-minen үygö bar, çorom!
 Sarı-özön Çüydü
 kidırıp, çorom,
 bir Çöñördü aşa kör, çorom,
 kén Talastan boyunda, çorom,
 Altı-baydın aralda, çorom,
 atakem Cakıp-baydın
 éli boluju, çorom,
 tökör usta boluju,
 bérdim éle bés ay cüsü bolgolu,
 Ak-albars sıñip kalgalı.
 Kildib'éken kilişti,
 soktub'éken sootti?
 Kilbasa émdi kilişti,
 sokposo émdi sootti,
 tökör ustası bir öltürüp salıñar!
 Catık tildüü Acıbay, çorom,
 minden arı sén barsaň, çorom,
 narğı atası Kambar-kan,
 özü atası Aydar-kan,
 Aydar uulu Kökçögө
 Kök-ala atın bérsin dé!
 Kök-ala atın bérbesе,
 Kök-alası köskö cétkinče,
 Kökçödön başka coom çok!
 kaplan efendi yok oldu!
 İki yana çılğınca bakarak
 Almambet etrafi taradı:
 Ay bak, ateşli can geliyor!
 kendi kendine konuşup
 Ak-kula'yı sağa, sola çekiyor!
 Cerahat toplamasın,
 tırnaklarına kan oturmasın,
 büsbütün hasta olmasın!
 Almambet dedi ki:
 "Erlerin kimi geldi, kimi
 gelmedi, efendim,
 güçlülerin bir kısmı geldi,
 yarısı yok, efendim,
 at olan yerde nal izi olur, efendim,
 halk olan yerde hırsız bulunur, efendim,
 kız olan yerde aşık bulunur, efendim,
 maden civili, alaca eyerin, efendim,
 bak kayışı yarıldı, efendim,
 kan kustu Almambet, efendim,
 altı kafir sürüsüne, efendim,
 beni saldım, efendim,
 nasıl böyle fena bir iş
 ettin, efendim!"
 O zaman Er Manas dedi ki:
 "Ya öyle mi, ay ışığı yiğidim,
 özü güzel gün ışığı yiğidim,
 Konguroolu-bay'in oğlu,
 Koş-abam, yiğidim,
 iki atla evine gidiyor, yiğidim,
 sarı yataklı Çu boyunca
 atını sür, yiğidim,
 Çönör dağını aşiver, yiğidim,
 geniş Talas boyunda, yiğidim,
 Altı-bay'in kabilesinde, yiğidim,
 babam Cakıp'in
 yurdunda, yiğidim,
 bir Tökör usta var,
 işte beş ay evvel ona,
 kırılan şu kılıcı vermiştim,
 kılıcımı tamir etti,
 zırhımı da o yapmıştır.
 Kılıcı yine yapmaz ise,
 zırhı şimdiki yapmaz ise,
 Tökör usta'yı öldürün!
 Tatlı dilli Acı-bay, yiğidim,
 benden önce sen git, yiğidim,
 arka atası Kambar Han,
 kendi babası Aydar Han,
 Aydar'ın oğlu Kökçögө
 Kök-ala atını versin, de!
 Kök-ala atını vermezse
 Kök-ala'yı görmezsen,
 Kökçögө'den başka düşmanım yok!

- Кең Алжан ичинде,
өст'ай эken Жамғырчы,
- 1640** Жамғырчыга жетип айт,
алтын көстүү Мердийен,
Мердийенди берсин де!
Мердийенди бербесе,
Жамғырчыдан башка жoom жок!
- 1645** Сүт-болотту берсин де!
Кар'уста кылып бек соккон,
Сүт-болот езү жакш'эле.
Андан ары сен барсан,
эл четинде Кошой бар,
- 1650** журт карысы кишиш'эле,
андан бата алып кайт!
Андан ары сен барсан,
Абылай, Жанғыр, Кан-кожон
андан бата алып кайт!
- 1655** Ажыбай жүрүп кетти дейт,
Конгуроолу уулу Кош-абыш
кош ат-минен чапты дейт,
сары-өзөн Чүйдү кыдырып,
бир Чөнөрдү ашты дейт,
- 1660** кең Таластын боюнда,
кең Кол-ата оюнда,
Жакып-бай эли бар эken,
Алты-байдын араанда.
Төкөр уста барды дейт,
- 1665** айткан эken устага.
Төкөр уста мыны айтат:
'Кылдым эле кылышты, чоро,
соктум эле соотты, чоро!
Мен тентекке барайн, чоро,
- 1670** Манаска жооп айтайн, чоро!
Кылыштын жайын айткан соң, чоро,
кара бээ минип кайтайн, чоро,
Канікейге айтайн, чоро!"
Төкөр уста мыны айтты,
- 1675** атка минип бастырды,
Манасты көстөй бастырды.
Манаска жете келген соң,
Манаска салам берген соң,
Манас айтты устага:
- 1680** 'Кылдыңб' эле кылышты, даркан?
соктунб' эле соотты, даркан?"
Төкөр уста жооп айтты:
'Кылдым эле кылышты, тентек,
соктум эле соотты, тентек!
- 1685** Кылыштын жайын айтайн, тентек!
Кылууна чыдабай, тентек,
жаман жаным кыйналды, тентек;
өгөсүнө чыдабай, тентек,
элү өгөм жоулду, тентек;
- 1690** согууна чыдабай, тентек,
сом балкалар жоулду, тентек;

Kéñ Alcan içinde,
öst'ay éken Camgırçı,
Camgırçıga cétip ayt,
altın köstüü Mérdiyén,
Mérdiyéndi bérzin dé!
Mérdiyéndi bérbesse,
Camgırçıdan başka coom çok!
Süt-bolottu bérzin dé!
Kar'usta kılıp bék sokkon,
Süt-bolot özü cakş'éle.
Andan ari sén barsaň,
El çétinde Koşoy bar,
curt karısı kişiš' éle,
andan bata alıp kayt!
Andan ari sén barsaň,
Abılay, Cañır, Kan-kocoñ
andan bata alıp kayt!"
Acıbay cürüp kétti déyt,
Koñguroolu uulu Koş-abış
koş at-minen çaptı déyt,
sarı-özön Çüydü kídirip,
bir Çöñördü aştı déyt,
kéñ Talastin boyunda,
kéñ Kol-ata oyunda,
Cakip-bay éli bar éken,
Altı-baydin araanda.
Tökör usta bardı déyt,
aytkan éken ustaşa.
Tökör usta mını aytat:
'Kıldım éle kılışıtı, çoro,
soktum éle sootti, çoro!
Mén téntekke barayn, çoro,
Manaska coop aytayn, çoro!
Kılıştin cayın aytkan soñ, çoro,
kara bee minip kaytayn, çoro,
Kanikéye aytayn, çoro!"
Tökör usta mını aytip,
atka minip bastırıldı.
Manasti köstöy bastırıldı.
Manaska céte kélgen soñ,
Manaska salam bérgeñ soñ,
Manas aytta ustaşa:
'Kildiñb' éle kılışıtı, darkan?
soktunb' éle sootti, darkan?"
Tökör usta coop aytty:
'Kıldım éle kılışıtı, téntek,
soktum éle sootti, téntek!
Kılıştin cayın aytayn, téntek!
Kılıuuna çıdabay, téntek,
caman canım kÿnaldı, téntek;
ögösünö çıdabay, téntek,
élü ögöm coyuldu, téntek;
soğuuna çıdabay, téntek,
som balkalar coyuldu, téntek;

Geniş Alcan memleketinde
Er Camgırçı yaşamakta
Camgırçıya git de ki:
onda altın gözülü Merdiyen var
Merdiyen'i versin, de
Merdiyen'i vermezse,
Camgırçıdan başka duşmanım yok!
Süt çeliği de versin de!
Onu kar tüstüne işledi,
bu süt çelik pek güzeldir.
Oradan öteye gidersen,
bu yurta Er Koşoy yaşıar,
halkın en yaşlısıdır o,
git onun duasını al!
Oradan ileri varırsan,
Abılay, Cangır, Kan-koco'dan
sen dua al gel!"
Aci-bay yürüyüp gitti,
Konguroolu oğlu Koş-abış
iki atla koştı gitti,
sarı yataklı Çu boyunca gitti,
Çönüör dağını da aştı,
geniş Talas'in boyunda,
geniş Kol-ata vadisinde,
Cakip-bay'in halkı yaşıar,
Altı-bay aşiretinde.
Oradaki Tökör Usta'ya var,
ona hanın sözünü de.
O zaman Tökör usta dedi ki:
"Ben kılıcı yaptım, ey yiğit,
ben zırhi da yaptım, ey yiğit,
ben şu ateşli cana gideyim, ey yiğit,
Manas'a cevap vereyim, ey yiğit!
Kılıcı methedeyim, ey yiğit,
kara kısrığa binip döneyim, ey yiğit,
Kanikéye haber vereyim, ey yiğit."
Tökör usta böyle deyip
ata bindi
Manas'a yollandı.
Manas'ın yanına varınca,
Manas'a selam verdi.
Manas, ustaya dedi ki:
"Kılıcı yaptın mı, sanatkär?
Zırhi da yaptın mı, sanatkär?"
Tökör usta cevap verdi:
"Kılıcı yaptım, ateşli can,
zırhi da yaptım, ateşli can!
Kılıcı methedeyim, ateşli can!
Bu işe dayanamayıp, ateşli can,
canım çok yandı, ateşli can,
eğeye dayanamadı, ateşli can,
elli egem köreldi, ateşli can,
dögmeye dayanamadı, ateşli can,
som baltalarım kırıldı, ateşli can,

- басууна чидабай, тентек,
балдарым бары жадады, тентек!
"Мизи сары болсун!" деп,
- 1695** мизин ууга сугардым, тентек!
Өзүндү карап шилтебе, тентек:
катуу урушка салыңар, тентек!
Кайта жүрдү Эр Манас,
кырк чорого келди дейт.
- 1700** Кабылан тууган Эр Манас
кырк чорого айтты дейт:
'Сайындык-саргыл минели, чором!
эриксе-кулан атала, чором,
эрикпесе-мәйрөгө атала, чором!
- 1705** Үч-кароолга баралы, чором,
Айдар-кан уулу
Көкчөдөн, чором,
Көк-ал'ат сурап берген
жок, чором,
малга кароо "Шык тыр!" кул, чором, малга кароо "Шык тыр!" кул, чором,
Көкчөдөн башка жоом
жок, чором!
- 1710** Эртең-минен турунбар, чором!
Сар'алага мина көр, чором!
Үч-кароол өтүп бар, чором!
Калдырагын салынган, чором,
Калдай малын көрүп кел, чором!
- 1715** Салбырагын салынган, чором,
Жайзаң малын көрүп кел, чором!
Жаңыс аттын жолунда, чором,
Жа-Меркенин жегинде, чором,
Кызыл-көкөн жайы бар, чором,
- 1720** Капырдын каны Чоң Жолой
жылкысын оттор жатат дейт,
жылкыны чалып алыңар!
Жылкы оттор ол болсо,
жылкы басып алалы!
- 1725** Көрүнбөй күрмөн кийели!
Топу тоноң алалы!
Таң түңкүйүп аткан соң,
тараза жылдыс баткан соң,
жылдыска ондоп чыккан соң,
- 1730** Сар'аланы минди дейт,
Сар'ала минип Алмамбет,
чалгынга жүрүп келди дейт,
жаңыс аттын жолунда,
Жа-Меркенин жегинде
- 1735** Капырдын каны Чоң Жолой
жылкысы оттоң келиптири,
төгөрөктө кастырып
жер арытып бастырып,
жер арытып алган соң,
- 1740** кайта салды төрөгө,
төрөгө келип айтты дейт:
'Жангыс аттын жолунда,
- basuuna čidabay, téntek,
baldarım barı cadadı, téntek!
"Mizi sari bolsun!" dép,
mizin uuğa suğardım, téntek!
Özündü karap şiltebe, téntek:
katuu uruşka salıñar, téntek!
Kayta cürdü Ér Manas,
kırk çoroǵo kéldi déyt.
Kabilan tuuǵan Ér Manas
kırk çoroǵo ayttı déyt:
'Sayındık-sarǵıl mineli, çorom!
érikse-kulan atala, çorom,
érikpese-möyrögө atala, çorom!
Üç-karoolga baralı, çorom,
Aydar-kan uulu
Kökçödön, çorom,
Kök-al'at surap bérgeñ
cok, çorom,
Kökçödön başka coom
cok, çorom!
Érteñ-minen turuñar, çorom!
Sar'alaǵa mine kör, çorom!
Üç-karool ötüp bar, çorom!
Kaldıraǵın salıñan, çorom,
Kalday malın körüp kél, çorom!
Salbıraǵın salıñan, çorom,
Cayzañ malın körüp kél, çorom!
Cańıs attın colunda, çorom,
Ca-Mérkénin ceginde, çorom,
Kızıl-kökön cayı bar, çorom,
Kapırdın kanı Çoñ Coloy
cılıkısın ottor catat déyt,
cılıkını çalıp aliñar!
Cılık ottor ol bolso,
cılık basıp alala!
Körünböy kürmön kiyeli!
Topu tonop alalı!
Taň tüñküyüp atkan soñ,
taraza cıldıs batkan soñ,
cıldıksa oñdop çıkkın soñ,
Sar'alanı mindi déyt,
Sar'ala minip Almambét,
çalğıńga cürüp kéldi déyt,
cańgis attın colunda,
Ca-Mérkénin ceginde
Kapırdın kanı Çoñ Coloy
cılıkısı ottop kéliptir,
tögörök tökastırıp
cér arıtıp bastırıp,
cér arıtıp algan soñ,
kayta saldı törögö,
törögö kélip ayttı déyt:
'Cangis attın colunda,
- basmaǵa dayanamadı, ateşli can,
körügüm patladı, ateşli can,
kilicin aǵzi sarı olsun diye,
keskin yerine aǵu sürdüm, ateşli can,
kendine doğru sallama, ateşli can,
sert dögüste kullan, ateşli can!"
O zaman Er Manas evine koştı,
kırk yiğidine kavuştu.
Kaplan doğan Er Manas,
kırk yiğidine dedi ki:
'Çabuk olun atlara binelim, yiğitlerim,
isterseniz kulan vuralım, yiğitlerim,
istemezseniz hedefe atalım, yiğitlerim!
Üç-karool'a varalım, yiğitlerim,
Aydar Han'ın oğlu
Kökçö'den, yiğitlerim,
Kök-al-a atı istedik, veren
yok, yiğitlerim,
davar çobanı o köleden, yiğitlerim,
Kökçö'den başka düşmanım
yok, yiğitlerim!
Sabahleyin erken kalkın, yiğitlerim!
Sen Sarı-ala'ya bin, yiğidim!
Üç-karool'a kadar git, yiğidim!
Ok çantasını sallandıran, yiğidim,
Kalday'in malını gör de gel, yiğidim!
Ok çantasını sallandıran yiğidim,
Cayzan'ın malını gör de gel yiğidim!
Yalnız atının yolunda, yiğidim,
Ca-Merke'nin yanında, yiğidim,
Kızıl-kökön denen yer var, yiğidim,
kafırın hanı Çon Coloy
orada at sürülerini otlatır,
atları çalıp getirin!
Atları otlar görürseniz,
sürüyü yakalayıp alın!
Kimseye görünmeden kaputları giyin!
Yaǵma edip gelin!
Tan yeri ağarıp,
Terazi yıldızı batarken,
güneş parlayıp çıkarken,
Sarı-ala'ya bindi.
Almambet Sarı-ala'ya binip
keşif yapmaya çıktı.
Daracık bir at yolunda,
Ca-Merke'nin tam kenarında
kafırın hanı Çon Coloy'un
at sürüleri otluyordu.
Dört yanına dönüp bakındı,
her tarafı araştırdı.
Her tarafı arayınca
sonra efendisine dönerek
efendisine şöyle dedi:
"Daracık bir at yolunda,

- Жа-Меркенин жегинде,**
жылкысы оттоп келиптири, төрөм.
1745 Ошу бүгүн аттанып, төрөм,
урунгали too болду, төрөм,
Жолой-минен жоо болдук, төрөм!
Түпөкту жерден түрөлү, төрөм!
Жылкыны каттуу тийели, төрөм!
- 1750** Калдырагын салынган, төрөм,
Калдайды сайып алалы, төрөм!
Манаска жооп берди дейт.
АА батыр Манас айтты дейт:
‘Аты жакшы, ай жаркын, чором,
- 1755** атка чуак күн тууар, чором,
эр эмди жортор күн тууар, чором!
Устага жооп берели, чором!
Эмди кайссан, уст’еке даркан,
кырк кулунду бээ алгын!-
- 1760** Кылышыңын кыноо дейт.
Каныкейге айта бар:
ак күрөкө, торгой көс,
жакасы алтын, жени жес,
каранын огу какпаган,
- 1765** барадын огу батпаган,
келтенин огу келбegen,
“Ак-олпок” деген тонум бар!-
Каныкейге айта бар!
Бирди алып жапсын де!
- 1770** Эсен барып соо кайссам,
саламат барып сак кайссам,
Жолойдун улуу кысы Улуу-бике
өзүңө токол кылармын,
кичи кысы Кишмишти
- 1775** уулуна алып берермин!
Эмди кайткын, уст’еке!
Уста жүрүп кетти дейт.
Эмди жылкы тиймек болду дейт.
Аңгычал касы Ак-сайкал
- 1780** Жолойдун сайбы турбайбы?
Убаалы керим (?) киши экен,
түндө түштү көрүптүр.
Эртен-минен турду дейт,
басып келди Жолойго,
- 1785** Жолойго келип айтты дейт:
‘Тоба, Жолой, чоң Каным,
түндө жатып түш көрдүм,
түндөгү түшүм опкон түш,
сыра жүрөгүмнүн башы
- 1790** аттай туйлап копкон түш!
Караачаны жаман деп,
ат түбүртүн көп уктум,
жоо кордугун көп тарттым!-
Асылыңды көрбөдүм,
- 1795** азабыңды көп тарттым,
батыр Жолой, чоң Каным!

Ca-Mérkénin ceginde,
cilkısı ottop kéliptir, töröm.
Oşu bugün attanıp, töröm,
urunğalı too boldu, töröm,
Coloy-minen coo bolduk, töröm!
Tüpöktü cérden türölü, töröm!
Cilkını kattuu tiyeli, töröm!
Kaldırağın salıňgan, töröm,
Kaldayı sayıp alalı, töröml!
Manaska coop bérde déyt.
AA batır Manas aytti déyt:
‘Atı cakşı, ay carkin, çorom,
atka çuak kün tuuar, çorom!
ér émdi cortor kün tuuar, çorom!
Ustağa coop béreli, çorom!
Émdi kayssaañ, ust’ekе darkan,
kırk kulundu bee alğın!-
Kılıçının kínoo déyt.
Kanikéye aytta bar:
ak kürökö, torğoy kös,
cakası altın, céni cés,
karanın oğu kakpağan,
barañdin oğu batpağan,
kélentin oğu kélbegen,
"Ak-olpok" dégen tonum bar!-
Kanikéye aytta bar!
Birdi alıp capsin dé!
Ésen barıp soo kayssam,
salamat larıp sak kayssam,
Coloydun uluu kişi Uluu-biké
özüñö tokol kılarmın,
kiçi kişi Kişmişti
uuluña alıp bérermin!
Émdi kaytkın, ust’ekе!
Usta cürüp këtti déyt.
Émdi cilkı tiymék boldu déyt.
Añgıçal kası Ak-saykal
Coloydun saybi turbaybi?
Ubaali kérim (?) kişi éken,
tündö tüstü körüptür.
Érteñ-minen turdu déyt,
basıp keldi Coloygo,
Coloygo kélép aytti déyt:
‘Toba, Coloy, čoñ Kanım,
tündö catıp tüs kordüm,
tündögü tüşüm opkon tüs,
sıra cürogümün başı
attay tuylap kopkon tüs!
Karaçanı caman dép,
at tübürtün kop uktum,
coo kordugun kop tarttum!-
Asılıñdı körbödüm,
azabılıñdı kop tarttim,
batır Coloy, čoñ Kanım!

Ca-Merke'nin tam kenarında
atlarını olatıyor, efendim!
bu gün atlara binelim, efendim,
etrafi hep dağlık, efendim,
Coloy'la düşman olduk, efendim,
tuğumuzu kaldırıp biz, efendim!
Atlara hücum edelim, efendim!
Ok çantasını sallandıran, efendim,
Kalday'ı sarıp alalım, efendim!"
Manas'a böyle cevap verdi.
Er Manas ona dedi ki:
"Adı güzel ay ışığı, yiğidim,
atlar için gün pek sıcak, yiğidim,
erlere de güç olacak, yiğidim,
Usta'ya cevap verelim, yiğidim!
Şimdi evine dönerken, üstat sanatkar,
kırk kısrak al da git,
bu, yaptığı kılıç içindir.
Kanıkey'e söyle, de ki:
Güzel bir zincir zırh vardır,
yakası altın, yeni bakır,
ona hiç bir ok işlemez,
hez bir tüfek kurşunu geçmez,
hez bir kurşun işlemez,
Ak-olpok diye bir zırhım var,
Kanıkey'e söyle bunu!
Hepsini güzelce saklasın, de!
Sağ kalır eve varırsam,
selametle eve dönersem,
Coloy'un büyük kızı Uluu-bike'yi
sana kuma kılارım,
küçük kızı Kişmiş'i de
oğluna zevce getiririm!
Haydi artık dön evine!"
Usta oradan çıkıştı gitti.
Bunlar atlara saldırdı.
Angıçal kızı Ak-saykal
Coloy'un karısı değil mi?
Pek kerim bir insan idi,
gece bir rüya görmüştü.
Erkenden ayağa kalktı,
çıkıp Coloy'a geldi o,
Coloy'a gelince dedi ki:
"Tövbe, Coloy, büyük hanım,
dün gece bir rüya gördüm,
bu pek müthiş bir rüyayıdı,
yüreğimi ürküten
bir rüyayıdı bu.
Karaça'yı kötü niyetli görüp
hep at sesi işittim.
Düşman zulmünü çok gördüm!
Kudretini görmedim ben,
gazabını çok tattım ben,
bahadir Coloy, büyük han!

- Тұнде түшүм бузулат:
чыканактай Эр Манас
жылкыга тийп калыптыр,
1800 жылдыска ондоп салыптыр.
Күнгө орой тийптири,
күрмө тоноп кийптири,
топу тоноп салыптыр!-
Бу немени болуптур?"
- 1805** Бу куруган Сайкалың
Жолойго келип айтт'эле.
Капырдын каны Җоң Жолой
айткан кепти илбейт:
'Менин жылкым ким алат?
- 1810** Бу чыканактай уру кул
айғыр үрү байталды
ала качып кеткендир.
Бакты-куурай басармын;
мен ошуңду жетпесем,
- 1815** Челекти ченеп жетермин;
мен ошуңду жетпесем,
Чекиртенин чаарташ,
мен ошонду жетермин;
мен ошонду жетпесем,
- 1820** Бой-барактын кара таш
мен ошонду басармын;
мен ошонду баспасам,
Көк-ойроктун сары сас,
мен ошонду басармын;
- 1825** мен ошонду баспасам,
Копуну туура басамын,
Ыргайтыны ашармын,
сары өзөн Чүйдүн башында,
Буураланын кашында
- 1830** мен ошонду басармын;
мен ошонду баспасам,
Ач-маралдын алкымдан
ат күйругун шүйөмүн
Чаткалдагы Манаска
- 1835** чабуулду койормун!
Айттырып калың бердирген
кан баласы Каныкей
аш билектен алармын,
ат соңунан салармын,
- 1840** кара бет, Ак-сайкал,
саа күңү кылармын!
Караочаны жаман деп,
карадан тууган Кан Жолой,
менин тууган жакшы деп,
- 1845** качып келип сен тиисен,
мениң жылкым ким алат?
Тоолуу жерде бадам жок,
жылкымны алар адам жок:
кара жерде кеме жок,
- 1850** Капыр-минен Бусурман

Tündö tüşüm buzulat:
çikanaktay Ér Manas
cilkiga tiyp kaliptir,
cildiska oñdop saliptir.
Küngö oroy tiyptir,
kürmö tonop kiyptir,
topu tonop saliptir!-
Bu némeni boluptur?"

Bu kuruğan Saykalın
Coloygo kélip aytt'ele.
Kapırdın kanı Çoñ Coloy
aytkan képti ilbeyt:
'Ménin cilkim kim alat?
Bu çıkanaktay uru kul
ayğır ürü baytaldi
ala kaçır kétkendir.
Baktı-kuuray basarmin;
mén osoñdu cétpesem,
Çélékti cénep cétermin;
mén osoñdu cétpesem,
Çékirténin çartaş,
mén osoñdu cétermin;
mén osoñdu cétpesem,
Boy-baraktın kara taş
mén osoñdu basarmin;
mén osoñdu baspasam,
Kök-oyrokton sarı sas,
mén osoñdu basarmin;
mén osoñdu baspasam,
Kopunu tuura basamın,
Irgaytını aşarmin,
sarı özön Çüydün başında,
Buuralanın kaşında
mén osoñdu basarmin;
mén osoñdu baspasam,
Aç-maraldın alkımdan
at kuyruğun şüyümün
Çatkaldığı Manaska
çabuuldu koyormun!

Ayttırıp kalin bérdirgen
kan balası Kanıkéy
aş bilekten alarmin,
at soñunan salarmin,
kara bét, Ak-saykal,
saa küñü kılarmın!
Karaçanı caman dép,
karadan tuuğan Kan Coloy,
méri tuuğan cakşı dép,
kaçır kélip sén tiyseñ,
mériñ cilkim kim alat?
Tooluu cérde badam cok,
cilkimni alar adam cok:
kara cérde kéme cok,
Kapır-minen Busurman

Rüyam beni korkutuyor,
arşın boylu Er Manas
sürülerine saldırmış,
yıldızlara doğru bakıp,
yüzünü güneşe çevirmiş,
elbise yağmalaip sırtına giymiş,
başlık yağmalayıp başına geçmiş!
Bunlar ne demek olsa gerek?"

Bu bozuk Saykal işte böyle
Coloy'a gelip söylemiştı.
Kafirin hanı Çon Coloy
söylenen sözü dinlemedi.
"Benim atımı kim çalabilir?
Bu arşın boylu haydut
canım kısırak sürüsünü,
alıp kaçmış olacak.
Baktı-kuuray'a gideyim,
orada ona yetişemezsem,
oradan Çelek'e gideyim,
orada ona yetişemezsem,
Çekirte'nin kayalığında
ben ona yetişirim.
Orada da yetişemezsem,
Boy-barak kayalarında
onu ben bastırırim,
orada da yetişemezsem,
Kök-oyrok sazlığında,
ben ona yetişirim.
Orada da yetişemezsem
doğru Kopu'ya giderim,
Irgayı'yı aşırırmı ben,
sarı yataklı Çu'nun başında
Buurala'nın karşısında
ben onu elbet başarım.
Onu orada da basamazsam
Aç-maral'ın tepesinde
at kuyruğu çözerim ben
Çatkal üstünde Manas'a
çapulunu yanında koyar mıyım?
Evlenmek için bir çok para verdiği,
han kızı Kaníkey'i
ince bileğinden tutup,
atımı arkasına atayım,
ben Ak-saykal kadını
sana cariye vereyim.
Karaça'ya fena deyiip,
şerden doğan Han Coloy,
beni, asıl doğmuş diye,
bana kaçır karım olsan,
atlarımı kim alabilir?
Dağlık yerde badem yoktur,
atımı alacak adam yoktur,
toplaklarda gemi yoktur,
kafir ile müslümanda

- маа каш кайтарар неме жок!
Аңгычал қысы Ак-сайкал
'Аңқылдабай тим олтур,
асты Жолой онбо!' деп,
1855 Ак-сайкал чыкты сүйлөнүп,
Сайкал басты балдарга.
'Сундуруп найза тартпаған,
сумбаттуу Болот кулунум,
качыргандан катипаган
- 1860** кайраттуу Болот кулунум,
атекен Жолой болбоду,
Ач-бууданды алыңар!
Асыл тууган Манастын
көтүнөн кууп багыңар,
1865 жылкыны айрып салыңар!
Намыс андан бүтпейбү?
Түндө түшүм бузулат,
Көкөтөй-кандын ашында
Бок-мурундей төрөнүн
- 1870** ошу канын кашында
агар алтын, ак күмүш
талап алды атекең-
мен коркомун ошундан,
оңо-турган иш болбойт!'
1875 Өкүм-болот, Төрө-бек,
кан атасы Жолойго
басып келди балдары,
атасы Жолойго кеп айтат:
'Каранын каны, Кан Жолой,
- 1880** атеке, Ач-бууданды мага бер!
Чыканактай уру кул
көтүнөн кууп барайн!
Жылкыны айрып салайн!
Капырдын каны Чоң Жолой
- 1885** анда айтты балдарга:
'Андай дебе, жаш балдар!
О чыканактай уру кул-
атасы кайтып куупту,
энеси эгис туупту!
- 1890** Ач-бууданды бербеймин!-
Ач-бууданды берген соң,
"Үйүнө жатып калды!" деп,
өпкөсү қөбөр Манастын!
Ач-бууданды мен минемин,
- 1895** асты балдар бербемин.
Калдырагын салынган
Калдайым келчи кашыма,
белдемчисин чалынган
Межиним келчи жаныма,
- 1900** салбырагын салынган
Жайзаңым келчи жаныма!
Таргыл-тазч келчи кашыма!
Таргыл-таз далы жаккан соң,
далына карап алган соң,

maa kaş kaytarar néme çok!
Añgıçal kısı Ak-saykal
'Añkıldabay tim oltur,
asti Coloy oñbo!' dép,
Ak-saykal çıktı süylönüp,
Saykal bastı baldarǵa.
'Sundurup nayza tartpaǵan,
sumbatuu Bolot kulunum,
kaçırğıandan katipaǵan
kayrattuu Bolot kulunum,
atekeń Coloy bolbodu,
Aç-buudandi alıñar!
Asıl tuuǵan Manastın
kötünön kuup baǵıñar,
cılıkını ayırıp salıñar!
Namis andan bütþöybü?
Tündö tüşüm buzulat,
Kökötöy-kandın aşında
Bok-murunday törönün
oшу kannın kaşında
ağar altın, ak kümüş
talap aldı atekeń-
mén korkomun oşandan,
oño-turğan iş bolboyt!'
Öküm-bolot, Törö-bék,
kan atası Coloyo
basıp kéldi baldarı,
atası Coloygo kép aytat:
'Karanın kani, Kan Coloy,
ateke, Aç-buudandi maǵa bér!
Çıkanaktay uru kul
kötünön kuup barayn!
Cılıkını ayırıp salayn!'
Kapırdın kanı Çoń Coloy
anda aytti baldarǵa:
'Anday débe, caş baldar!
O çıkanaktay uru kul-
atasi kaytip kuuptu,
énesi égis tuuptu!
Aç-buudandi bérbeýmin!-
Aç-buudandı bérgeñ soñ,
"Üyünö catip kaldi!" dép,
öpkösü köbör Manastın!
Aç-buudandı mén minemin,
asti baldar bérbeýmin.
Kaldıraǵın salıñgan
Kaldayım kélçi kaşıma,
béldemçisin çalıñgan
Mecinim kélçi canıma,
salbıraǵın salıñgan
Cayzañım kélçi canıma!
Targıl-tazch kélçi kaşıma!
Targıl-taz dalı cakkın soñ,
dalına karap algan soñ,

bana karşı çıkacak kişi yoktur!"
Angıçal kızı Ak-saykal
"Ses çıkışma, sus otur,
lanetler olsun sana Coloy!" deyip
Ak-saykal söylenilip çıktı,
bastı çocuklarına gitti:
"Sapladığı mızrağı çekmeyen,
gayretli Bolot yavrucuǵum,
savaş yerinden kaçmayan
gayretli Bolot, tay yavrum,
baban Coloy bana vermedi,
Aç-buudan'ı sen aliver,
asil yürekli Manas'ın
izini takip edin,
at sürülerini alın!
Namus o zaman temizlenmez mi?
Beni bir rüya rahatsız etti,
Kökötöy Han'ın ölü aşında
Bok-murun'un verdiği bu aşta
işte bu hanın yurdunda,
sarı altın, beyaz gümüşü,
sevgili baban çapul etti.
Bu beni çok korkutmuştu.
Boyle işte uğur olmaz!"
Öküm-bolot'la Törö-bek
han babası Coloy'a
geldiler her iki oğlu.
Babalarına dediler ki:
"Yeryüzünün hanı, Han Coloy,
Aç-buudan'ı bana ver baba!
Arşın boylu çapulcunun
izini takip edeyim!
At sürülerini alayım!"
Kafirin hanı, Han Coloy,
çocuklarına dedi ki:
"Öyle demeyin çocukların,
arşın boylu çapulcunun
babası korkusundan kaçtı,
anası ikiz doğurdu.
Aç-buudan'ı veremem
Aç-buudan'ı verirsem,
ben evde kala kaldığım için
Manas'ın göğsü kabarır!
Aç-buudan'a ben binirim,
asla size vermem onu.
Ok çantasını sallandıran
Kaldayım gelsin karşıma.
Çantasını sallandıran
Mecinim gelsin yanımı.
Oklarını sallandıran
Cayzanım gelsin yanımı!
Targıl-taz gelsin karşıma!"
Targıl-taz kürek kemiğini yakınca,
yanan kemiğe bakınca,

- 1905** Таргыл-таз туруп дагы айтат:
 'Капырдын каны Чоң Жолой,
 мен коркомун далыдан,
 бу далынын ичинде
 казанбактай кайран баш
- 1910** кан алдынан жайлады,
 туулгадай кайран баш
 туу алдынан жайлады!
 Ошу бийл аттанба!-
 Атка каршы ай экен,
- 1915** эрге каршы жил экен-
 бу чыканактай конкур кул
 жылдыска ондоп салыптыр,
 күнгө орой тийптири,
 жылкы берер жоо эмес!
- 1920** Аттанбагын, ай жаркын, төрөм!
 Анда Жолой дагы айтат:
 'Кудай-минен сүйлөшкөн,
 куруган Калмак, не дейсин?
 Калдырагын салынган
- 1925** Калдайым жүргөн кашыма,
 белдемчисин чалынган
 Межиним жүргөн жаныма!
 Кара баш туусун көтөрүп,
 Кан Жолой жүрмөк болду дейт,
- 1930** Кан Жолой жүрүп эрerde
 Таргыл-таз туруп тагы айтат:
 "Кой! Кой!" десем, болбодуң:
 казанбактай кара баш
 Кан Жолой алдынан жайлады,
- 1935** аттанбачы, Кан Жолой!
 Туулгадай кайран баш
 туу алдынан жайлады,
 аттанбачы, Чоң Жолой!
 Жылан жылы жылсаңчи!
- 1940** Жылкы жылы о жерде
 барып уруш салсаңчи!
 Кудай сага бербейби?
 Сатка каршы ай эле:
 ага деген болбосон,
- 1945** ай жаңыртып аттангын!
 Ага Жолой болбоду,
 аттанып жүрүп кетти дейт.
 'Кызык ишти салам!' деп,
 'Кызык уруш салам!' деп,
- 1950** Жолой-кан кетти чалкындал.-
 Уу аракты байлантып,
 суу аракты ишти дейт;
 карт буурадай чалкындал,
 Кан Жолой жүрүп берди дейт.
- 1955** Кан Жолой жүрүп берген соң,
 Айгыр-жалы бос төндү
 жылкыны ашырып таштаптыр-
 Батыр Манас карасаң,

Targil-taz turup dağı aytat:
 'Kapirdın kani Çoñ Coloy,
 mén korkomun dalıdan,
 bu dalının içinde
 kazanbaktay kayran baş
 kan aldinan cayladı,
 tuulğaday kayran baş
 tuu aldinan cayladı!-
 Oşu biyl attanba!-
 Atka karşı ay éken,
 érge karşı cil éken-
 bu çikanaktay konkur kul
 cildiska oñdop saliptir,
 küngö oroy tiyptir,
 cilki bérer coo émes!
 Attanbağın, ay carkın, töröm!'
 Anda Coloy dağı aytat:
 'Kuday-minen süylösökön,
 kuruğan Kalmak, né déysin?
 Kaldırağın salıngan
 Kaldayım cürgön kaşıma,
 beldemcisin çalıngan
 Mecinim cürgön canıma!'
 Kara baş tuusun kötörüp,
 Kan Coloy cürmök boldu déyt,
 Kan Coloy cürüp éerde
 Targil-taz turup tağı aytat:
 "Koy! Koy!" désem, bolboduñ
 kazanbaktay kara baş
 Kan Coloy aldinan cayladı,
 attanbaçı, Kan Coloy!
 Tuulğaday kayran baş
 tuu aldinan cayladı, Çoñ Coloy!
 Cilan cili cilsańçı!
 Cilki cili o céerde
 barıp uruş salsańçı!
 Kuday sağa bérbeyibi?
 Satka karşı ay éle:
 ağa dégen bolboson,
 ay cańırtip attanğın!'
 Ağa Coloy bolbodu,
 attanıp cürüp kétti déyt.
 'Kızık işti salam!' dép,
 'Kızık uruş salam!' dép,
 Coloy-kan kétti çalkındap.-
 Uu araktı baylantıp,
 suu araktı işti déyt;
 kart buuraday çalkıldap,
 Kan Coloy cürüp bérde déyt.
 Kan Coloy cürüp bérgeñ soñ,
 Aygır-calı bos töñdü
 cilkinı aşırıp taştaptır-
 Batır Manas karasañ,

Targil-taz dedi ki:
 "Kafirin hanı Çon Coloy,
 ben korktum bu kürek kemiğinden,
 bu kürek kemiğinin içinde
 kazan kadar baş görünüyor,
 hanın önüne yiğiliyor,
 tuğluk kadar büyük bir baş
 tuğ önüne yiğiliyor!
 Sen bu sefer ata binme!
 Ata karşı ay duruyor,
 Adama karşı yıl duruyor!
 Bu arşın boylu kan içen kul
 yıldızlara göre hareket ediyor,
 güneşe göre hareket ediyor.
 At verir bir düşman değil o!
 Ay işığı efendim, atına binme!"
 O zaman Coloy söyle dedi:
 "Hüda ile söyleşen
 Kalmuk köpeği ne dersin?
 Ok çantasını sallandıran,
 Kaldayım yürü karşıma.
 Ok çantasına sallandıran,
 Mecinim yürü yanına!"
 Kara baş tuğunu açıp
 Han Coloy yürümeğe hazırlandı.
 Han Coloy yürüyeceği zaman
 Targıl-taz tekrar dedi ki:
 "Bırak! Bırak! dedim, dinlemedi.
 Kazan kadar bir baş gördüm,
 Coloy'un önüne yiğildi,
 ata binme Han Coloy!
 Tuğluk kadar baş gördüm,
 tuğunun önüne yiğildi,
 ata binme Çon Coloy!
 Yılan yılına sürünen gir!
 At yılı yaklaşınca sen,
 çıkış o zaman cenge git!
 Tanrı sana yardım etmez mi?
 Bu ay uğursuz bir aydır,
 söylediğimi dinle sen,
 yeni ayda ata bin sen!"
 Coloy bunu dinlemedi,
 ata binip yola çıktı.
 İyi bir iş göreyim diye,
 çok iyi vuruşayım diye,
 salınarak gitti Coloy Han,
 zehir rakıdan da aldı,
 önce sulu rakı içti,
 kart deve gibi sallandı,
 Han Coloy böyle yola çıktı.
 Han Coloy böyle yola çıktı
 Aygır-calı'nın boz tepesinden
 atını aşırıp geçirdi.
 Er Manas bakındı,

- ‘Куугун качан келет?’ деп,**
1960 аңдып карап жатыптыр.
 Аңдып карап жаткан соң,
 жер майышп кол келет,
 желпилдешип түү келет,
 мылтыктары шоодырайт,
1965 найзалары коодырайт!
 Чалкылдап келе жаткан соң,
 Батыр Манас мыны айтат:
 ‘Батыр Сыргак, барсаңчы!
 Көк-текени минсөңчى!
- 1970 Он беш Жайзаң атка мин!**
 Он алты Жайзаң атка мин!
 Жылкыны катты тийңер!
 Он беш Жайзаң жасоолга
 көтүнөн түшүп алыңар!
- 1975 Найзаны катты кагынар!**
 Жылкынын чаңын көрбөйбү,
 найзаны кармап албайбы,
 жылкыны көстөй салбайбы?
 Токойлуу жерден тосойн!
- 1980 Айгыр-жалы бос төндөн**
 аңдып карап турайн!
 Кыя тартып өткөндө,
 кый сүбөдөн салайн!
 Бир Кудайдан тилейн!
- 1985 Жер майышп кол келет, чором,**
 желпилдешип түү келет, чором!
 Алдараган (?) көп Капыр, чором,
 барысы атка мингенб’эм, чором,
 намыс кылып салганб’эм, чором!
- 1990 Ак-куланы бери тарт, чором,**
 ак қаңғы эр сырдыгаш, чором,
 бекем токуп салыңар, чором!
 Тутам жерин нылдатып, чором,
 тутам жерин сырдатып, чором,
- 1995 Кокондон алдым**
 найзаны, чором!
Желбир-жулбур
 желекти, чором,
 жерден түрүп алалы, чором!
Желбиретпей найзаны, чором,
 туура кармап салалы, чором!
- 2000 Жылкыны катты тииди дейт,**
 жылкы тийп алган соң,
 көтүнөн куугун жүргөн соң,
 Айгыр-жалы бос төндөн
 аңдып карап турду дейт.
- 2005 Жылкынын чаңын көргөн соң,**
 калдырагын салынып,
 Калдай кууп өттү дейт:
 белдкамчисин чалынып,
 Межин кууп өттү, дейт.
- 2010 төгөрөктө марады,**

‘Kuuğun kaçan kélet?’ dép,
 añdip karap catiptir.
 Añdip karap catkan soñ,
 cér mayışp kol kélet,
 célpildeşip tuu kélet,
 miltiktari şoodırayt,
 nayzaları koodırayt!
 Çalkıldap kéle catkan soñ,
 Batır Manas mını aytat:
 ‘Batır Sırgak, barsaңçى!
 Kök-tékéni minseñçi!
 On bës Cayzañ atka min!
 On altı Cayzañ atka min!
 Cılıkını kattı tiyñer!
 On bës Cayzañ casoolğa
 kötünön tüşüp alıñar!
 Nayzani kattı kağınar!
 Cılıkının çañın körböybü,
 nayzani karmap albayıbı,
 cılıkını köstöy salbayrı?
 Tokoyluu cérdən tosoyn!
 Aygır-calı bos töñdön
 añdip karap turayn!
 Kıya tartıp ötköndö,
 kiy sübödön salayn!
 Bir Kudaydan tileyn!
 Cér mayışp kol kélet, çorom,
 célpildeşip tuu kélet, çorom!
 Aldarağan (?) köp Kapır, çorom,
 barısı atka mingeb’ém, çorom,
 namis kılıp salganb’ém, çorom!
 Ak-kulanı béri tart, çorom,
 ak kañğı ér sırdaşça, çorom,
 békem tokup salıñar, çorom!
 Tutam cérin nıldatıp, çorom,
 tutam cérin sırdatıp, çorom,
 Kokondon aldım
 nayzani, çorom!
 Célbir-culbur
 célekti, çorom,
 cérdən türüp alalı, çorom!
 Célbiretpey nayzani, çorom,
 tuura karmap salalı, çorom!
 Cılıkını kattı tiydi déyt,
 cılık tiyp alğan soñ,
 kötünön kuugun cürgön soñ,
 Aygır-calı bos töñdön
 añdip karap turdu déyt.
 Cılıkının çañın körgön soñ,
 kaldırağın salınıp,
 Kalday kuup öttü déyt:
 beldkamcisın çalınıp,
 Mecin kuup öttü, déyt.
 tögörköktö maradı,

takipçiler kaç ki diye,
 yere yatıp gözetledi.
 Böyle yatıp gözetlerken,
 yer sarsan bir ordu geliyor,
 uçuşan tuğlar geliyor,
 tüfekleri hep şakırdıyor,
 mızrakları hep şakırdıyor!
 Bu gümbürtü yaklaşınca
 Bahadır Manas dedi ki:
 “Er Sırgak, sen git oraya!
 Kök-teke’ye bineceksin!
 On beş Cayzan ata bin!
 On altı, Cayzan ata bin!
 At sürülerini götür!
 On beş Cayzan yasavulun siz
 arkasından gidin!
 Mızrağı sert saplayın!
 Atların tozu görünmüyorum mu?
 Mızrağa sarılmadılar mı?
 At sürülerine doğru gitmiyorlar mı?
 Ben ormanda bekleyeyim!
 Aygır-calı'nın boz tepesinden
 etrafi gözetleyim ben!
 Siz yarılacak olursanız,
 kargayı böğrüme çevirerek
 ben Tanrı'ya yalvarayım!
 Yer sallanıp bir kul geliyor, yiğidim,
 uçuşarak tuğlar geliyor, yiğidim,
 kaynaşarak, kafir geliyor, yiğidim,
 atlara binmemişler, yiğidim,
 namus bilip saldırmıyorlar, yiğidim,
 Ak-kula atını beri sür, yiğidim,
 maden kakılı ak eyerle, yiğidim,
 üstüne eyer örtüsünü koy, yiğidim,
 sapi nefis boyanmıştır, yiğidim,
 sapi güzel işlenmiştir, yiğidim,
 Hokand'dan aldığım bu
 kargayı, yiğidim,
 püfür püfür dalgalanan
 bayrağı, yiğidim,
 kaldırıp götürelim, yiğidim,
 iki yana sallamadan kargımızı, yiğidim,
 dimdik tutalım, yiğidim.”
 Atlara sert saldırdılar,
 bunlara iyice yaklaşınca,
 arkalarından kovalayınca,
 Aygır-calı'nın boz tepesinden
 etrafa bakıp gözetleyince,
 atların tozunu görünce,
 ok çantasını sallandıran,
 Kalday oradan geçiyordu,
 ok çantasını sallandıran
 Mecin oradan geçiyordu.
 Dört tarafa bakınca o,

- Калдайдын ичин карады,
анда Жолой көрүнбөйт!
Эки жагын кар'алып,
төгөрөктө мар'алып,
2015 кара кесүн кан чалып,
кайратта-туган Эр Манас.
Кызыл өңүн сур чалып,
ачууланып турду дейт,
токойлуу жерден тосту дейт,
2020 тосуп карап турду дейт.
Кийнтен Жолой келе жатат!
Таргыл-таз коштоп салыптыр,
Жолой уу арактан ичиптири.
Саярына жоо таппай,
2025 урушурга тоо таппай,
Жолой келет чалкылдап.
Таргыл-таз туруп мыны айтат:
'Кокуй, Жолой, чоң Каным,
эрликпе-де, терикле, Жолой!'
2030 Саяр жоо алдында, Жолой!
Алтымыш Калдай бир барса,
ашкере сайган чоролор!
Жетимиш Калдай бир барса,
жеке сайган чоролор!
2035 Ашыкпагын, Чоң Жолой,
асты жакта бос төңдүн
чыканактай уру кул
андып карап калыптыр!
Ашырып койо берейн!"
2040 'Койо бер!' десе, болбоду,
ачуу жаман келди дейт.
Жолойдун ашуу келген соң,
Таргыл-тазды чапт'эле,
жаагы кетет жарылып,
2045 жагынан кара кан кетет жайылып!
'Бир өлмөктөн мың өл!' деп,
койо берди Таргыл-таз!
Жаскы желдей күркүрөп,
Жолой кетти дүркүрөп!
2050 Бура тарсса, болбогон,
букадан талым алган кул:
кайра тарсса, болбогон,
камандын талым алган кул!
Кабылан тууган Эр Манас-
2055 кыя тартып өткөндө-
тоодай болгон Эр Жолой
качырып койо берди!-
ай дегинче болгон жок,
найзаны имерип салган жок!
2060 Кол көтөрүп берген соң,
найза-минен Эр Манас
Жолойду келип сайган соң
түптүү кара теректей
теңсөлт'албай Жолойду!

Kaldaydin için karadı,
anda Coloy körünböyt!
Éki çağın kar'alıp,
tögöröktö mar'alıp,
kara kösün kan çalıp,
kayrata-tuğan Ér Manas.
Kızıl öñün sur çalıp,
açuulanıp turdu déyt,
tokoyluu cérdén tostu déyt,
tosup karap turdu déyt.
Kiynten Coloy kéle catat!
Targıl-taz koştop salıptır,
Coloy uu araktan içiptir.
Sayarına coo tappay,
uruşurğa too tappay,
Coloy kélet çalkıldap.
Targıl-taz turupミニ aytat:
'Kokuy, Coloy, čoñ Kanım,
érikpe-de, térikpe, Coloy!
Sayar coo aldiñda, Coloy!
Altımis Kalday bir barsa,
aşkere sayğan çorolor!
Cétimiş Kalday bir barsa,
céke sayğan çorolor!
Aşıkpağın, Čoñ Coloy,
asti cakta bos töñdün
çikanaktay uru kul
añdip karap kalıptır!
Aşırıp koyo béreyn!'
'Koyo bér!' dése, bolbodu,
açuu caman kéldi déyt.
Coloydun aşuu kélgen soñ,
Targıl-tazdı çapt'éle,
caağı kétet carılıp,
cağınan kara kan kétet cayılp!
'Bir ölmökton miñ öl!' dép,
koyo bérди Targıl-taz!
Caskı céldey kürküröp,
Coloy kétti dürküröp!
Bura tarssa, bolboğon,
bukadan talim algan kul:
kayra tarssa, bolboğon,
kamandin talim algan kul!
Kabilan tuuğan Ér Manas-
kiya tartıp ötköndö-
tooday bolgon Ér Coloy
kaçırap koyo bérdi!-
ay déginçe bolgon cok,
nayzani imerip salğan cok!
Kol kötörüp bérgen soñ,
nayza-minen Ér Manas
Coloydu kélép sayğan soñ
tüptüü kara térektey
téñselt'albay Coloydu!

Kaldayları gördü o,
o görünen Coloy değil mi?
İki tarafa bakıp da
etrafını görünce o,
kara gözüne kan doldu,
bu azametli doğan Er Manas'ın.
Yüzü kırkırmızı oldu,
taşkin bir hiddetle doldu,
sık ormandan gözetliyordu,
gözgetleyip duruyordu.
Arkasından Coloy geliyordu,
Targıl-taz onunla yürüyor,
Coloy zehir rakı içmekte hep,
vuruşmağa düşman bulamayınca,
güreşmeğe bir dağ bulamayınca,
salınıp Coloy gelmekte hep,
Targıl-taz şunu dedi:
"Eyvah, Coloy büyük hanım,
acele etme sabret, Coloy!
Bak düşman karşısında Coloy!
Altımis Kalday bir yürüsun,
iyi kılıç çalar bu yiğitler.
Yetmiş Kalday seninle yürüsun,
nefis saplayan yiğitler,
acele etme, büyük Coloy,
şu boz tepenin alt yanında
arşın boylu bir çapulcu var,
seni gözleyip duruyor.
Haydi oraya gidelim!"
Dediğini dinlemedi,
pek fena hiddetlenmişti,
Coloy böyle kızdığını için
Targıl-taz'a bir vurdur,
çenesi ikiye ayrıldı,
kara kanlar boşaldı.
"Bir ölmektense bin öl!" dedi,
koyuverdi Targıl-tazı!
Güzde kopan fırtına gibi,
Han Coloy vinlayıp gitti!
Döndürulse, dönmeyen
boğadan talim alan kul,
geri çevrilse gelemeyen,
aygırдан talim alan kul!
Kaplan doğan Er Manas,
kiyidan geçip gidersen,
dağ gibi olan Er Coloy'u,
önüne katıp kaçak etti.
"Ay" demeğe vakit bulamadı,
kargısıyla vuramadan,
kollarını kaldırdırınca
Er Manas mızrağını
Coloy'a gelip saplayınca,
derin köklü kavak emsali
Coloy yerinden oynamadı!

- 2065** 'Эки тешик бир келсе,
абыйрыңын кеткени:
эки найза бир жессе,
ажалыңдын жеткени!'-
Сар'ала минген Алмамбет
- 2070** найза-минен сал'эле,
'тоо кулаган эмедей'
жыгып кетти Жолойду!
Кабылан тууган Эр Манас
жанындағы Ақ-албарс
- 2075** кармап алды сабынан,
сууруп алды кабынан
качырып чапты Жолойду!
Казанбактай кайран баш
Кан алдынан жайлады,
- 2080** туулгайдай кайран баш
туу алдынан жайлады!-
Чоң Жолой анда өлдү дейт!
Манас жүрүп кетти дейт.
Чоң Жолой-кан өлгөн соң,
- 2085** Манас жүрүп кеткен соң,
Чоң Жолойдун уулуна,
Өкүм-болот, Төрө-бек,
ага кабар жетти дейт:
'Кабылан тууган Эр Манас
- 2090** атекенди Чоң Жолой
жылкысын алып өлтүрдү!'
Ач бөөрөгүн таянып,
кабылан Болот келди дейт.
Сол бөөрөгүн таянып,
- 2095** 'Султаным аттан!' деп,
Төрө-бек кошо келди дейт,
Он бешинде качып
келген Алмамбет
- Бусурман тилин-де билет,
Капырдын тилин-де билет,
- 2100** күрмө кийип салды дейт.
Чоң Жолойдун уулуна
келип уруш салды дейт,
кой боорынданай
кара кан
- койнуна жаман толушуп,
- 2105** тентектин иши онушуп,
көп Капырды качырды,
Өкүм-болот, Төрө-бек,
өкөөдү анда өлтүрдү!
Алдараган (?) көп Капыр
- 2110** 'Мөндү! Бурут сайды!' деп,
'Жабы! Бурут сайды!' деп,
алты араан көп Капыр
эки сууга кондуруп,
кайтып барды Алмамбет,
- 2115** Манаска кабар айтты дейт.
Төрө туруп дагы айтат:

'Éki téshik bir kélse,
abiýrýndın kétkeni:
éki nayza bir céssé,
acalidin cétkeni!'-
Sar'ala mingén Almambét
nayza-minen sal'élé,
'too kulağan émedey'
cığıp kétti Coloydu!
Kabilan tuuğan Ér Manas
canındağı Ak-albars
karmap aldı sabınan,
suurup aldı kabınan
kaçırıp çaptı Coloydu!
Kazanbaktay kayran baş
Kan aldinan cayladı,
tuulgaday kayran baş
tuu aldinan cayladı!-
Çoñ Coloy anda öldü déyt!
Manas cürüp kétii déyt.
Çoñ Coloy-kan ölgön soñ,
Manas cürüp kétken soñ,
Çoñ Coloydun uuluna,
Öküm-bolot, Törö-bék,
ağa kabar cétti déyt:
'Kabilan tuuğan Ér Manas
atekeñdi Çoñ Coloy
cılıksın alıp öltürdü!'
Aç böörögün tayanıp,
kabilan Bolot keldi déyt.
Sol böörögün tayanıp,
'Sultanım attan!' dép,
Törö-bék koşo keldi déyt,
On bésinde kaçip
kélgén Almambét

Busurman tilin-de bilet,
Kapırdın tilin-de bilet,
kürmö kiyip saldı déyt.
Çoñ Coloydun uuluna
kélip uruş saldı déyt,
koy boorinday

kara kan
koynuna caman toluşup,
téntektin işi oňuşup,
köp Kapırdı kaçırdı,
Öküm-bolot, Törö-bék,
ököödü anda öltürdü!
Aldarağan (?) köp Kapıř
'Möndü! Burut saydı!' dép,
'Cabi! Burut saydı!' dép,
altı araan köp Kapıř
éki suuga kondurup,
kayıtip bardı Almambét,
Manaska kabar aytı déyt.

Törö turup dağr aytat:

İki delik birden açılırsa
namusun gitmiş demektir,
iki mızrak birden gelirse,
ölümün gelmiş demektir!
Sarı-ala'daki Almambet,
mızrak ile salındı,
dağdan yuvarlanan kocakarı gibi,
yere devirdi Coloy'u.
Kaplan doğan Er Manas
belinde ak kılıcı,
kabzasından yakalayıp
hızla kınından sıyırıldı,
çekip Coloy'a indirdi!
Onun kazan kadar başı,
hanın önüne devrildi,
tuğluk kadar büyük başı,
tuğun önüne serildi!
Büyük Coloy orada öldü!
Er Manas yürüdü gitti.
Büyük Coloy Han ölünce,
Manas yoluna gidince,
büyük Coloy'un oğulları
Öküm-bolot'la Törö-bék'e
ölüm haberi gitti:
"Kaplan doğan Er Manas,
babanız büyük Coloy'un
atlarını alıp öldürdü!"
Bögürlerine dayanıp,
kaplan Bolot çıkışip geldi.
Sol böögürlerine dayanıp
sultanım ata bin diyerek
Törö-bék onunla geldi.
On beş yaşında kaçip gelen Almambet,
müslümanların da dilini bilirdi,
kafırların dilini de bilirdi.
Arkasına ceket giyip
büyük Coloy'un oğullarına
gelip onlarla vuruştu.
Koyun ciğeri büyülüğünde
bir kan pihtısı
göğsüne fena dolmuştu,
ateşli canın işi rast gitti,
kafırları kovaladı,
Öküm-bolot'la, Törö-bék'in
ikisini de orada öldürdü!
Alaca (?) kafir sürüsü
"Möndü! Burut bağışladı!"
"Cabi! Burut bağışladı!" dediler.
Altı aşiretin kafırını
iki ırmağa kondurup
geri döndü Almambet,
Manas'a haber götürdü.
Han Manas dedi ki:

‘Элдүү жерден
чогултуп,
экчеп алган
кей-гашка,
калктуу жерден
чогултуп,

2120 калап алган

сап-кашка
барың бирдей эрендер,
барың бирдей берендер,
эртең-минен турұңар!

Тоок үнү чыгычы,

2125 торгой үнү сайрачы,
самбыректи тарс коюп,
Манастын ураан чакырып,
ат куйругун шүйүңөр,
Алаштан келген Ак-келтө

2130 тарсылдата койкулап,
Жолойдун элин чабалы!
Жолойдун элин чапкан соң,
улуу кысын Улуу-бике
устага алып берели!

2135 Сөстү жалган кылбайлы!
Калпычы болуп калбайлы!
Кичи кысын Кишиши
устанын уулуна алып берели!
Жалганчы уят болбойлу!

2140 Жаман көрүп салбасын!
Эртең-минен турду дейт,
туруп Манас дагы айтат:
‘Соотты жийдым сен үчүн, чором,
сайышып өлгүн мен үчүн, чором!

2145 Кылышты жийдым сен үчүн, чором,
кырылыштын мен үчүн, чором!
Ай-балта жийдым сен үчүн, чором,
чабышып өлгүн мен үчүн, чором!
Ошундан кайта качканы

2150 башы кетет өлүмгө,
малы кетет талоога!
Жоодан мурун жаямын,
Кытайдан мурун кырамын!
Бууданды жийдым

сен үчүн, чором,

2155 булкушуп өлгүн мен үчүн, чором!

Мен Ташкенден алдырым,
арабага салдырым-
алма баштуу кой-чагыр,
аны жийдым сен үчүн, чором,

2160 атышып өлгүн мен үчүн чором!’
Таң түңкүйүп аткан соң,
самбыректи тарс коюп,
Манастан ураан чакырды!

Каңкай толгон көп Калмак

2165 түйүп көтүрүп чапты дейт!

‘Ельдүү cérden
çögültup,
ékçep алган
köy-ğaşka,
kalktuu cérden
çögültup,
kalap алган
sap-kaška
barın birdey érender,
barın birdey bérender,
éreteñ-minen turuñar!
Took ünү çığçı,
torğoy ünү sayıraç,
sambirekti tars koyup,
Manastin uraan çakırıp,
at kuyruğun şüyüñör,
Alaştan kélgen Ak-kélté
tarṣıldata koykulap,
Coloydun élin çabalı!
Coloydun élin çapkan soñ,
uluu kısın Uluu-biké
ustaşa alip béréli!

Söstü calğan kılbaylı!
Kalrıçı bolup kalbaylı!
Kiçi kısın Kişişi
ustanın uuluna alıp béréli!
Calğançı uyat bolboylu!
Caman körüp salbasın!
Értefi-minen turdu déyt,
turup Manas dağı aytat:

‘Soottı ciydım sén üçün, çorom,
sayışip ölgün mén üçün, çorom!
Kılışıtı ciydım sén üçün, çorom,
kırılışkin mén üçün, çorom!
Ay-balta ciydım sén üçün, çorom,
çabışip ölgün mén üçün, çorom!
Oşundan kayta kaçkanı
başı kétet ölümögö,
malı kétet talooğa!
Coodan murun cayamın,
Kitaydan murun kıramın!
Buudandi ciydım

sén üçün, çorom,
bulkuşup ölgün mén üçün, çorom!
Mén Taşkénden aldiřim,
arabaǵa saldıřim-
alma baştuu koy-çaǵır,
anı ciydım sén üçün, çorom,
atişip ölgün mén üçün çorom!
Tań tüñküyüp atkan soñ,
sambirekti tars koyup,
Manastap uraan çakırdı!
Kañkay tolgon köp Kalmak
tiyüp kötüriüp çaptı déyt!

“Kalabalık yerlerden seçip aldım,
yiğitlerim,
sizleri, kıymetli seçkinlerim,
yiğitlerim,
halkı çok yerlerden seçip aldım,
yiğitlerim,
sizleri, kıymetli seçkinlerim,
yiğitlerim,
hepiniz bırsınız erlerim, yiğitlerim,
hepiniz kuvvette bırsınız, yiğitlerim,
erkenden kalkın, hep siz,
horoz sesi çınlayınca,
çayır kuşu civıldayınca
o zaman topları atın.
Manas nidasıyla haykırın,
atlarını sürün,
Alaş'tan gelen bıçaklarınızı,
alıp hep şakırdatın,
Coloy'un halkını kiralım biz!
Coloy'un halkını yenince biz,
büyük kızı Uluu-bike'yi
silah ustamıza alıverelim!
Sözümüz yalan çıkmazın!
Sözümüzde yalancı çıkmayalım!
Küçük kızı Kişişi'i de
ustanın oğluna alalım!
Sözümüz yalan çıkmazın!
Bize fena bakmasın o!”
Sabah erkenden kalktılar,
Er Manas da dedi ki:
Zırh yiğirdim, sizin için, yiğitlerim,
vuruşup ölünen benim için, yiğitlerim!
Kılıç yiğdim sizin için, yiğitlerim,
dövüşün benim için, yiğitlerim!
Ay balta yiğdim sizin için, yiğitlerim!
Çarpışıp ölünen benim için, yiğitlerim!
Buradan kaçmak isteyenlerin
başını ölüme verirler,
malını çapula verirler!
Düşmanın burnunu ezerim,
Çinlinin burnunu kirarım ben!
Yarış atları topladım
sizin için, yiğitlerim,
koşuda ölünen benim için, yiğitlerim,
onları Taşkent'ten alındım,
arabalara bindirdim,
elma başlı keskin bıçaklar
yiğirdim hep sizin için, yiğitlerim,
atişip benim için ölünen, yiğitlerim!
Tan yeri ağırap, gün doğarken
topları attılar onlar,
Manas nidasıyla haykırdılar,
kaynaşan Kalmuklığını
saldırlıp yere vurdular!

Аңычал кысы Ак-сайкал
каяшаны көп берип,
карсылдашып урушту!
Жолойдун улуу кысы Улуу-бике

- 2170** кармап алдың, Эр Манас,
устага бөтөн чыгарды:
кичи кысы Кишмишти
кармап алып Алмамбет,
уулуна бөтөн чыгарды.
2175 Эмди кайта чапкан соң,
кошуна келип
түшкөн соң,
үйгө барды Эр Манас.
‘Намысым мында бүттү!’ деп,
Манас үйгө келди дейт.

- 2180** Барыңғы төшөк басты дейт,
чымындыкты курдуруп,
кан баласы Каныкей
бүлкүлдөктөн тартты дейт,
тамаша кылып жатты дейт.

- 2185** Эртен туруп бакырат,
шолок уста дарканды
Батыр Манас чакырат.
Чакырганда, не дейди?
‘Олжонду беремин!’ дейт,

- 2190** Улуу кысы Улуу-бике
Жолойдун кысы турбайбы?
Устага берди токолго.
Кичи кысы Кишмишти
уулуна кармап берди дейт.
2195 ‘Кылык кылып берди!’ деп,
алтымыш ала жылкыны
айдатып берди устага.

Añgiçal kısı Ak-saykal
kayaşanı köp bérüp,
karsıdaşıp uruştu!
Coloydun uluu kısı Uluu-biké
karmap aldiñ, Ér Manas,
ustağa bütön çigardi:
kiçi kısı Kişmiştı
karmap alıp Almambét,
uuluna bütön çigardi.
Émdi kayta çapkan soñ,
koşuna kélip
tüşkön soñ,
üygö bardı Ér Manas.
‘Namısim minda büttü!’ dép,
Manas üygö kéldi déyt.
Barıñğı töşök bastı déyt,
çimindikti kurdurup,
kan balası Kanıkéy
bülküldöktön tarttı déyt,
tamaşa kılıp cattı déyt.
Érten turup bakırat,
şolok usta darkandi
Batır Manas çakırat.
Çakırğanda, né déydi?
‘Olcoñdu béremin!’ déyt,
Uluu kısı Uluu-biké
Coloydun kısı turbayı?
Ustağa bérdi tokolgo.
Kiçi kısı Kişmiştı
uuluna karmap bérdi déyt.
‘Kılık kılıp bérdi!’ dép,
altmış ala cılkını
aydatıp bérdi ustağa.

Angıçal kızı Ak-saykal
karşı koyup
şakırdayan silahla vuruştu!
Coloy'un büyük kızı Uluu-bike'yi
yakalayıp aldı, Er Manas,
ustaya hediye vermek için.
Küçük kızı Kişmiş'i de
yakalayıp aldı sen Almambet,
oğluna hediye vermek için.
Şimdi bu cenkten döndükten sonra,
konaklıdığı keçeden evine
vardıktan sonra,
evine döndü Er Manas.
“Namusum burada temizlendi!” dedi.
Evine geldi Er Manas.
Döşegine uzandı.
Cibinliği kurdurdu,
han kızı Kanıkey'i
yumuşak etinden tuttu.
Temaşa edip durdu.
Erken kalkıp bağırarak,
sanatkar ustayı çağırıldı,
Bahadir Manas çağırıldı.
Çağırınca, neler dedi?
“Ganimetini vereyim,
Coloy'un büyük kızı
Uluu-bike değil midir?
Ustaya onu ikinci zevce verdi.
Küçük kızı Kişmiş'i de
tutup oğluna verdi.
Çok hizmetleri dokundu diye
altmış alaca atı da
götürüp ustaya verdi.



Kökötog'un sevazə üməg / Kokottog'dan aş / Көкөтөүдүн ашы

V

KÖZKAMAN

- 1 Жакыптын уулу Кан Манас,
кабылан тууган Эр Манас
үч катын алган экен-
Кайып-кандын Кара-бөрүк
5 карматып алды таладан.
Шоорук кысы Ақылай
чакырып алды ўйнен,
Аталақтын ак дөлөт!
Өзү келип тийгендे,
10 кан баласы Каныкей
алтымыш атан айдаткан,
аракы балын байлаткан,
желмаяңга той жүктөп,
малы-минен алыптыр.
15 Кан атасы Жакып-бай
эмди отко қыдырып
баланы сынап олтурат,
баланы сынап нени айтат?
‘Тиги олтурған баламдын
20 эр таалайы жок экен,
эл таалайы жок экен,
мандайында багы жок-
баксыс балам турбайбы?
Тиги олтурған баламдын
25 таңдайында мөрү бар,
как тилинде сөлү бар-
карғышчы балам турбайбы?
Тиги олтурған баламдын
эр таалайы бар экен,
30 эл таалайы бар экен,
мандайында багы бар-
бактуу балам турбайбы?
Ак сөк кандын баласы
жакшы адам турбайбы?
35 Кылган ишин ондурған,
кыйматтуу бала турбайбы?
Ак сөк кандын баласы
ак дөлөт тууган бала экен!’
Кан атасы Жакып-бай
40 жактырды кан баласы Каныкей,
Ак-куланын үстүнде
үгүп турған Эр Манас.
Кайра тартып алган соң,
кары атаны бакырат,
45 кабылан тууган Эр Манас

Cakiptin uulu Kan Manas,
kabilan tuuğan Ér Manas
üç katın alğan éken-
Kayıp-kandin Kara-börük
karmatıp aldı taladan.
Şooruk kişi Akılay
çakırıp aldı üyünön,
Atalıktn ak dölöt!
Özü kélip tiygende,
kan balası Kanıkéy
altmış atan aydatkan,
araklı balın baylatkan,
célmayañga toy cüktöp,
malı-minen aliptir.
Kan atası Cakıp-bay
émdi otko kidirip
balanı sınap olturat,
balanı sınap néni aytat?
‘Tigi olturğan balamdın
ér taalayı çok éken,
él taalayı çok éken,
mañidayında bağı cok-
baksıs balam turbayı?
Tigi olturğan balamdın
tañdayında mörü bar,
kak tilinde sölü bar-
karğışçı balam turbayı?
Tigi olturğan balamdın
ér taalayı bar éken,
él taalayı bar éken,
mañdayında bağı bar-
baktuu balam turbayı?
Ak sök kandin balası
cakşı adam turbayı?
Kılğan işin oñdurğan,
kiymattuu bala turbayı?
Ak sök kandin balası
ak dölöt tuuğan bala éken!’
Kan atası Cakıp-bay
caktırdı kan balası Kanıkéy,
Ak-kulanın üstündö
uğup turğan Ér Manas.
Kayra tartıp alğan soñ,
karı atanı bakırat,
kabilan tuuğan Ér Manas

Cakıp'in oğlu Han Manas
kaplan doğan Er Manas
uç kadın almıştı:
Kayıp Han'in kızı Kara-börük'ü
yakalatıp almıştı ovadan!
Şooruk'un kızı Akılay'ı
çağırtıp almıştı evinden,
ak servet Atalık'ı!
Kendisi geldiğinde
han kızı Kanıkey,
al他妈 de ve getirmiştir.
O da balla, rakı ile,
dügüne başka ne lazımsa,
vererek kızı almıştı.
Han babası Cakıp-bay
ocak başında düşünürken
gelinleri sındırdı.
Sınarken o ne diyordu?
“Şurada oturan kızımın,
erlik talihi yoktur hiç,
il talihi de yoktur hiç,
alnında bahti yoktur.
Bahtsız bir kız değil mi bu?
Ötede oturan kızımın
alnında mührü var,
dilinde siğili var,
belaltı bir kız değil mi bu?
Ötede oturan kızımın,
bak, erlik talihi var,
onda il talihi var,
alnında bahti var,
bahtlı bir kız değil mi bu?
Gerçek hanın kızı
güzel bir insan değil mi bu?
Gördüğü her iş mükemmel,
benim kıymetli kızım değil mi bu?
Gerçek hanın kızı o.
Ak devletten doğan çocuğum!
Han babası Cakıp-bay
han kızı Kanıkey'i beğendi.
Ak-kula atın üzerindeki
Er Manas iştitti bu sözleri.
Sonra geriye dönerek,
yaşlı babasına seslendi,
Kaplan doğan Er Manas

кырк чоросун чакырат:
 'Кайып-кандын Kara-börük
 карматып алдым таладан,
 Шоорук кысы Ақылай

50 чакыртып алдым үйүнөн-
 кан атеке Жакып-кан
 Каныкейни мактыйт!' дейт.
 'Эртең-минен сен турсаң,
 эр чоролор, кырк жигит,

55 бетиң-колуң сен жуусаң,
 чоролор, Каныкейге баралы,
 кысматы болсо көрөлү,
 ыскаты болсо билели!
 Көңүлүмө жакпаса,

60 кан атекем Жакып-бай
 калпычы қылып кайталы!'
 Эртең турду чоролор,
 буудан минип булкушуп,
 тай буқадай жулкушуп,

65 төрөгө келди чоролор.
 'Каныкейге барам!' деп,
 өркөчү бийк, мойну узун,
 жорго басык өң кула,
 жоругу тынч Ак-кула,

70 ак каңғы эр сырдыгаш
 Ак-кулага токутуп,
 алача көпчүк салдырып,
 алтын быштан тарттырып.
 Манас-Ак-кулага минген соң,

75 Каныкей көстөп жүргөн соң,
 кан баласы Каныкей
 убаалы керим киши экен,
 тура калды о жерден.
 Эки кысы бар экен-

80 чакырып алды Каныкей.
 Чычаладай сары кыс,
 чычаладай кара кыс
 чакырып алса Каныкей,
 мойундары койкойот,

85 богоクトоу салактайт,
 келенкөр чачпак бир кучак
 май соорыда чалкылдайт,
 бала күштай калкылдайт,
 балтыргандай солкулдайт.

90 Эки кыска айтат дейт:
 'Кабыланым ай жаркын төрөм
 Эр Манас келе жатыр,
 кабыланым күн жаркын төрөм
 Кан Манас келе жатыр!-

95 Атын тосуп алыңар!
 Бириң эшик ачыңар!
 Бириң Ак-куланы алыңар!
 Сарт байлоон' салыңар!
 Төрөмө арак-шербет аш берип

кырк чоросун чакырат:
 'Kayıp-kandın Kara-börük
 karmatıp aldım taladan,
 Şooruk kişi Akılay
 çakırkıp aldım üyünön-
 kan atekе Cakıp-kan
 Kanıkéyi maktayt!' déyt.
 'Erteñ-minen sén tursañ,
 ér çorolor, kirk cigit,
 bétiñ-koluñ sén cuusañ,
 çorolor, Kanıkéye baralı,
 kısmati bolso körölü,
 ıskatı bolso bileli!
 Köñülümö cakpasa,
 kan atekem Cakıp-bay
 kalrıçı kılıp kaytalı!'
 Érteñ turdu çorolor,
 buudan minip bulkuşup,
 tay bukaday culkuşup,
 törögö kéldi çorolor.
 'Kanıkéye baram!' dép,
 örköçü biyk, moynu uzun,
 corço basık өң kula,
 coruğu tıñç Ak-kula,
 ak kañğı ér sırdaşa
 Ak-kulaǵa tokutup,
 alaça köpçük saldırip,
 altın biştan tarttırip.
 Manas-Ak-kulaǵa mingен soñ,
 Kanıkéy köstöp cürgön soñ,
 kan balası Kanıkéy
 ubaali kérim kişi éken,
 tura kaldi o cérdən.
 Éki kişi bar éken-
 çakırkıp aldı Kanıkéy.
 Çığaladay sarı kis,
 çığaladay kara kis
 çakırkıp alsala Kanıkéy,
 moyundarı koykoyot,
 boğoktou salaktayt,
 kéleñker çapçak bir kuçak
 may soorida çalkıldıyat,
 bala kuştay kalkıldıyat,
 baltırğanday solkuldayt.
 Éki kıska aytat déyt:
 'Kablanım, ay carkın töröm
 Ér Manas kéle catır,
 kablanım, kün carkın töröm
 Kan Manas kéle catır!-
 Atın tosup alıñar!
 Biriñ éşik açıñar!
 Biriñ Ak-kulanı alıñar!
 Sart bayloon' salıñar!
 Törömö arak-şerbet aş bérip

kırk yiğidine seslendi:
 "Kayıp Han'in kızı Kara-börük'ü
 yakalattım cenc yerinde,
 Şooruk'un kızı Akılay'i
 çağırıldım aldım evinden,
 fakat babam Cakıp Han
 Kanıkey'i méthediyor!
 Sabahleyin erken kalkın,
 er yiğitler, kırk yiğit,
 el yüz yıkayıp da siz
 Kanıkey'e gidelim,
 hizmeti varsa görelim,
 meziyetlerini görelim!
 Gönlüme uygun gelmezse
 han babamız Cakıp-bay'i
 yalancı bilelim biz!"
 Erkenden kalkıp yiğitler,
 yürük atlara atlalar,
 yavru boğalar gibi ziplayıp,
 efendilerinin yanına geldi yiğitler.
 Kanıkey'e varalım diye,
 sırtı yüksek, boyunu uzun,
 yürük giden bu Ak-kula'ya
 dinç yürüp bu Ak-kula'ya
 maden işlemeli eyerini
 Ak-kula'ya vurdurdu,
 üstüne minder koymadı,
 sonra altın koşumu çekti.
 Manas Ak-kula'ya bindi,
 Kanıkey'e gitti.
 Han çocuğu Kanıkey
 uzak görüşlü bir insan idi.
 Oturduğu yerden kalktı.
 iki hizmetçi kızı vardı,
 onları çağırıldı Kanıkey.
 Yanan odun gibi sarı kızı
 yanana odun gibi kara kızı
 çağırınca Kanıkey
 kuğu gibi boyun büküp,
 gerdanını titreterek,
 saç örgülerinin süsü bir kucak
 tombul kalçasında sıkırdar,
 yavru atmaca gibi kımıldar,
 baldırın gibi hissardar.
 Bu iki kızı dedi ki:
 "Kablanım, ay ışığı, efendim,
 Er Manasım geliyor,
 kablanım, gün ışığı efendim,
 Han Manasım geliyor!
 Kalkın onu bekleyin!
 Biriniz kapıyı açın!
 Biriniz Ak-kula atı alın!
 Atı Sartlar gibi bağlayın!
 Efendime tatlı aşlar verin,

- 100 таң-тамаша кылалық,
чындырмалуу көкөрдү
абдырадан алалық,
арак куйуп берелик,
чорого сарпай жабалық,
105 ат мингизип алалық,
бир тон кийгизип салалық!
Ыскаты болсо кылалық,
кысматына туралық!
Келди батыр Эр Манас,
110 эки бирдей кыстары,
бириң Ак-кула алат дейт,
бириң эшик ачат дейт.
Бириң Сарт байлоон'салат дейт.
Алтын сандык абдыра
115 сууруп алдың аракты,
кырк чоро келип олтурду,
кырк чоро келип олтурса,
чорого бердин аракты,
чорого берсең аракты,
120 чоролор ала үйгө кирет дейт.
Кан баласы Каныкей
'Чорого сарпай
жабам!' деп
ак коржунду оодырыдь-
кең Кашкардан алдырган,
125 арабага салдырган,
он экиден топчу кадаган,
мылтык огу жадаган
ак күрөкө торгой кес,
жакасы алты, жени жес,
130 алып жапты сарпайды.
Киyp алды чоролор.
Жана ак коржунду оодырат-
чүштөдөн кейнөк кийгизет,
тубардан дамбал кийгизет!
135 Тамашага батырат-
кең Ташкенден алдырган,
арабага салдырган,
кашка таман жеке өтүк
как бутуна кийгизет!
140 Барына сарпай кийген соң,
чоролор туруп куанат:
'Каныкей жакшы экен!' деп.
Кайып-кандын Кара-бөрүк
карматып алды таладан,
145 андан мындај жок эле!
Аталыктын ак дөлөт,
андан мындај жок эле-
Шооруктун кысы Акылай,
андан мындај жок эле!
150 Ак сөк кандын баласы
акыл артык киши эккан,
абыдан макул бала экен!

tañ-tamaşa kılalık,
çindirmaluu kökördü
abdıradan alalık,
arak kuyup bérilik,
çorogo sarpay cabalık,
at mingizip alalık,
bir ton kiygizip salalık!
Iskati bolso kılalık,
kısmatına turalık!
Kéldi batır Ér Manas,
éki birdey kıstarı,
biriñ Ak-kula alat déyt,
biriñ éşik açat déyt.
Biriñ Sart bayloon' salat déyt.
Altın sandık abdıra
suurup aldiñ araktı,
kırk çoro kélip olturdu,
kırk çoro kélip oltursa,
çoroğó bérdiñ araktı,
çoroğó bérseñ araktı,
çorolor ala üygö kiret déyt.
Kan balası Kanikéy
'Çoroğó sarpay
cabam!' dép
ak korcundu oodırıldı-
keñi Kaşkardan aldırğan,
arabağa saldırğan,
on ékiden topchu kadağan,
miltük oğu cadağan
ak kürökö torğoy kös,
cakası altı, céñi cés,
alıp capti sarpayı.
Kiyp aldı çorolor.
Cana ak korcundu oodırat-
çüştödön köynök kiygizet,
tubardan dambal kiygizet!
Tamaşaǵa batırat-
kéñ Taşkénden aldırğan,
arabağa saldırğan,
kaška taman céke ötük
kak butuna kiygizet!
Barına sarpay kiygen soñ,
çorolor turup kuanat:
'Kanikéy cakşı éken!' dép.
Kayıp-kandın Kara-börük
karmatıp aldı taladan,
andan minday cok éle!
Atalıktın ak dölöt,
andan minday cok éle-
Şooruktun kişi Akılay,
andan minday cok éle!
Ak sök kandın balası
akıl artık kişi ékkän,
abıdan makul bala éken!
zevkli bir şenlik yapalım!
Zincirli deri tulumları
boyunlarından alalım!
Raki doldurup verelim!
Yığıtları giydirek,
hep atlara bindirelim,
güzel kürkler giydirelim!
Her şeyi güzel hazırlayıp
hizmetine duralım biz!"
Derken Er Manas gelince,
kızlar denileni yaptı,
biri Ak-kula'yı aldı,
öbürü kapıyı açtı,
biri Sart usulü atı bağladı.
Altın sandıktan alıp
keskin rakayı çıkardı.
Kırk yiğit gelip oturdu,
kırk yiğit oturunca
yiğitlere rakı verdiler,
yiğitlere rakı verince
yiğitler alaca eve girdiler.
Han çocuğu Kanikéy,
yiğitleri şenlik kıyafetiyle
donatmak için,
beyaz deri torbaları boşalttı,
ta Kaşgar'dan getirttiği,
arabalara yüklettiği,
on iki düğmeyle süslü
tüfek kurşunu işlemez,
ak çayır kuşu gözlü
yakası altın, yeni bakır kıyafetleri
alıp giydirtti.
Yığıtlar bunları giyinince,
Kanikéy ak deri torbaları yine boşalttı
İnce gömlekler giydirdi,
pamuktan gömlekler giydirdi!
Erleri hayrete düşürdü!
Ta Taşken'den getirttiği
arabalara doldurtuğu,
değerli çizmeleri
ayaklarına giydirdi.
Hepsi böyle giyinince,
yiğitler pek sevindiler:
'Kanikéy fevkaladeymiş,
Kayıp Han'ın kızı Kara-börük'ü
cenk yerinden yakalatmış,
o böyle şeyler vermedi!
Ak servet Atalık
bize böyle şeyler vermedi o!
Şooruk'un kızı Akılay,
hiç böyle bir şey vermedi!
Ak-kemik hanın çocuğu
çok akıllı bir insanmış,
pek güzel bir kadınımış!"

- Чоролор кетти куанып.
Чоролор кессе куанып
155 эмди Манас жаткан соң,
'Ат семирип тұс болот,
бос қыроо түшүп күс болот,
эрендер жатып бүк болот-
эмди жортмок болду!' дейт.
160 Алтай толгон көп Калмак
Ай-канга ооп жатат дейт:
Күнкөй толгон көп Калмак
Күн-канга ооп жатат дейт-
соода қылып жатат дейт.
165 Анда Манас айтты дейт:
'Алтай толгон көп Калмак,
Күнкөй толгон көп Калмак
ортосун тосуп алалы!
Тилди кармап салалы!
170 Аттаналы, жортолу!
Ак-куланы тартыңар!
Аттанып сапар чыгалы,
ак қаңғы эр сырдығаш
Ак-кулага токутуп!'
175 Кашка таман жек' өтүк
Ак-кулага теппей ыргып
минген соң,
кан баласы Каныкей
кармай алды Манасты
Кан Манаска айтты дейт:
'Айбанга каршы
күн-гө чат, төрөм,
жийрме бесте жашың,
жылың барс, төрөм,
ошу быйыл мүчөлүң, төрөм,
атка каршы ай эле, төрөм,
эрге каршы жыл эле, төрөм!'
180 Кармай алса Манасты,
'Кой! Кой!' десе, болгон жок,
Каныкейдин тилин алган жок!
Манастын ачуу жаман келди дейт-
он экиден өргөн булдурсун,
190 чапса кулак тундурсун,
тартып ийди Каныкей!
Дарайдан кылган көйнөгү
жик жигинен сөгүлүп,
бермет-минен шурусу
195 жол үстүнө төгүлөт!
Кан баласы Каныкей
карс-карс күлүп жиберди:
'Ачунду баса көр, төрөм!
Акылыңа түшө көр, төрөм!
200 барған жоон басып кайт төрөм!
Баг алдырып андан кайт төрөм!
Жорткондон жолуң
жошулсун, төрөм!

Çorolor kétti kuanıp.
Çorolor késse kuanıp
émdi Manas catkan soñ,
'At sémirip tüs bolot,
bos kiroo tüşüp küs bolot,
érender catip buk bolot-
émdi cortmok boldu!' déyt.
Altay tolgon köp Kalmak
Ay-kanǵa oop catat déyt:
Künköy tolgon köp Kalmak
Kün-kanǵa oop catat déy-
sooda kılıp catat déyt.
Anda Manas aytti déyt:
'Altay tolgon köp Kalmak,
Künköy tolgon köp Kalmak
ortosun tosup alalı!
Tildi karmap salalı!
Attanali, cortolu!
Ak-kulanı tartıñar!
Attanıp sapar çığalı,
ak kańğı ér sırdaǵaş
Ak-kulaǵa tokutup!'
Kaška taman cék' ötük
Ak-kulaǵa téppye irǵip
mingen soñ,
kan balası Kanıkéy
karmay aldı Manasti
Kan Manaska aytti déyt:
'Aybanǵa karşı
kün-gö çat, töröm,
ciyrme béstə caşın,
ciliń bars, töröm,
oşu bıyıl müçölüń, töröm,
atka karşı ay éle, töröm,
érge karşı cil éle, töröm!'
Karmay also Manasti,
'Koy! Koy!' dése, bolgon çok,
Kanıkéydin tilin alğan çok!
Manastın açuu caman kéldi déyt
on ékiden örgön buldursun,
çapsa kulak tundursun,
tartıp iydi Kanıkéy!-
Daraydan kılghan köynögü
cik ciginen sögülüp,
bérmet-minen şurusu
col üstünö tögülöt!
Kan balası Kanıkéy
kars-kars külüp ciberdi:
'Açuñdu basa kör, töröm!
Akılıńa tüşö kör, töröm!
barǵan cooñ basıp kayt, töröm!
Baǵ aldırıp andan kayt, töröm!
Cortkondon coluń
coşulsun, töröm!

Yığıtlar sevinçle gittiler,
yığıtlar sevinçle gidince,
Manas burada kalınca,
atlar semirip gevşedi,
boz kırığı düşüp güz geldi,
erler de tembel oldu,
"Artık yürüyüş zamanı geldi!" dedi.
Altay'ı dolduran Kalmuklar,
Ay Han'ın idaresinde yaşıyorlardı.
Künköy'ü dolduran Kalmuklar,
Kün Han idaresinde yaşıyorlardı.
Ticaret yapıp yaşıyorlardı.
İşte Er Manas dedi ki:
"Altay'ı dolduran Kalmukların
Künköy'ü dolduran Kalmukların
arasına gidip bakalım!
Sözlerinden bir haber kapalı!
Atlara binip gidelim!
Ak-kula'yı getirin!
Ata binip sefere çıkalım!
Benim alaca eyeri alıp
Ak-kula'ya vurun!"
Çizmesini üzengiye dejirmeden
Ak-kula atına
sığradı.
Han çocuğu Kanıkéy,
Manas'ı yakaladı,
Han Manas'a dedi ki:
"Hayvanlar için bu uğursuz
bir gün, efendim,
pars yılında yaşın yirmi
beş, efendim,
bu yıl senin doğduğun yıl, efendim,
atlar için bu uğursuz bir yıl, efendim,
erler için bu uğursuz bir yıl, efendim!"
Manas' yakalayıp da
"Dur! Dur!" dediyse de Manas alırdımadı.
Kanıkéy'in sözüne kulak vermedi!
Manas fena hiddetlendi.
On iki örgülü kamçıyı,
vurunca kulaklırla uğuldayan kamçıyı
Kanıkéy'e savurdu!
Daray ipeğinden gömleği
dikişlerinden söküldü.
Mercanının boncukları
yol üstüne saçıldı.
Han çocuğu Kanıkéy,
kah kah gülerek dedi ki:
"Hiddetini yeniver, efendim,
aklin ile iş gör, efendim,
git düşmanı yen de gel, efendim,
baht kazan da dön gel, efendim!
Yürüdügün yollar
düz olsun, efendim,

KÖZKAMAN

- Жолдошун Қыдыр
кошулсун, төрөм!
Каныкей кирдин үйүңө.
- 205 Батыр Манас бастырды.
'Кече келген Каныкей
Кан Манасты кармады-
бис немене болдук?' деп,
Шооруктун кысы Ақылай
- 210 Манасты кармай алды дейт:
'Айбанга каршы күн-гө
чат, төрөм,
жийрме беште жашың,
жылың барс, төрөм,
ошу быйыл мүчелүң, төрөм,
аттанбачы, ай жаркын, төрөм,
- 215 аттанбагын көн жаркын төрөм!
Атка каршы ай эле, төрөм,
эрge каршы ай эле, төрөм,
Манас айтат катынга:
'Арынап сүрек жедиргин, чиркин!
- 220 Каныкей тилин албаган чиркин,
сенин тилинді аламбы чиркин?
Тартып ийдин, Эр Манас!-
Дарай қылган койнөгү
жик жигинен сөгүлөт,
- 225 бермет-минен шурусу
жол үстүнө төгүлөт!
Каргап туруп калды дейт.
Манас болбой жұрұп калды дейт.
'Барғанын келбе, төрөм!
- 230 Кайтып үйүң көрбө, төрөм!
Каныкейди кучпа, төрөм!
Бұлкұлдектөн тартпа, төрөм!
Кара оосыңа кан толсун, төрөм!
Кайрылғысыс күн туусын, төрөм!'
- 235 Каргап туруп калды дейт.
Манас кетип жұргөн соң,
Бар-көлдү басып өттү дейт,
Төр-көлдү туура кешти дейт,
Козу-башы, Коыморок,
- 240 аны басып өттү дейт.
Үйдө жаткан Каныкей
керетинде билди дейт,
кереминде түйдү дейт.
Асыл жерден ақырат,
- 245 төө көтөргөн балбанды
Каныкей өзү чакырат:
'Асыл жерде далдалым,
төө көтөргөн балбаным,
көш' атты колго ал!' дейди.
- 250 'Кош' атты колго алган соң,
асыл тууган төрөме
жетип кабар бер!' дейди.
"'Ак-кыяга кономуң,

Coldoşun Kıdır
koşulsun, töröm!
Kanikéy kirdiň üyüñö.
Batur Manas bastırıldı.
'Kéçe kélgen Kanikéy
Kan Manastı karmadı-
bis némenе bolduk?' dép,
Şooruktun kişi Akılay
Manastı karmay aldı déyt:
'Aybanğa karşı kün-gö
çat, töröm,
ciyrme bëste caşın,
ciliñ bars, töröm,
oşu biylı müçölüñ, töröm,
attanbaçı, ay carkın, töröm,
attanbağın, kön carkın, töröm!
Atka karşı ay éle, töröm,
érge karşı ay éle, töröm,
Manas aytat katınga:
'Arınap sürök cédirgin, çirkin!
Kanikéy tilin albağan, çirkin,
sénin tiliñdi alambı, çirkin?'
Tartıp iydiñ, Ér Manas!-
Daray kilğan köynögü
cik ciginen sögülöt,
bérmet-minen şurusu
col üstünö tögülöt!-
Karğap turup kaldı déyt.
Manas bolboy cürüp kaldı déyi.
'Barğanınan kélbe, töröm!
Kaytıp üyüñ körbö, töröm!
Kanikéydi kuçpa, töröm!
Bülküldöktön tartpa, töröm!
Kara oosıñña kan tolsun, töröm!
Kayrilğisis kün tuusın, töröm!'
Karğap turup kaldı déyt.
Manas kétip cürgön soñ,
Bar-köldü basıp öttü déyt,
Tör-köldü tuura késti déyt.
Kozu-başı, Koymorok,
ani basıp öttü déyt.
Üydö catkan Kanikéy
kéretinde bildi déyt,
kéreminde tuydu déyt.
Asıl cérden akırat,
töö kötörgön balbandı
Kanikéy özü çakırat:
'Asıl cérdé daldalıñ,
töö kötörgön balbanım,
köş' attı kolgo al!' déydi.
'Koş' attı kolgo alğan soñ,
asıl tuuğan törömö
cétip kabar bér!' déydi.
"'Ak-kıyaǵa konomuń,

yoldaşın Hızır
olsun, efendim!"
Sonra sen Kanikey evine girdi.
Bahadır Manas atını sürdürdü.
"Yeni gelen Kanikey
Han Manas'ı yakaladı,
başımıza neler geldi?" diyerek
Şooruk'un kızı Akılay
Manas'ı yakaladı:
"Hayvanlar için bu uğursuz
bir gün, efendim,
pars yılında yaşın yirmi
beş, efendim,
bu yıl doğduğun yıl, efendim,
ata binme, ay ışığı, efendim,
ata binme, gün ışığı, efendim!
Bu ay atlara uğursuz bir ay, efendim,
bu ay erlere uğursuz bir ay, efendim!"
Manas kadına dedi ki:
"Lanetli yaratık, çirkin şey!
Kanikey'in dediğini yapmadım, çirkin,
senin sözünü dinler miyim, çirkin?"
Kamçıyı savurdu Er Manas!
Daray ipek gömleği
dikişlerinden söküldü!
İncilerle mercanları
yol üstüne saçılıdı!
Kadın ona lanet etti.
Fakat Manas aldırmadı:
"Gidip de gelmez olasın, efendim!
Gelip de evini göremez olasın efendim!
Kanikey'i kucaklayamaz olasın efendim!
Yumuşak etini tutamaz olasın, efendim!
ağzına kanlar dolsun, efendim!
uçursuz günün doğsun, efendim!"
Kadın böyle lanet etti.
Manas yola koyuldu,
Bar-köł'den geçti,
Tör-köł'ü aşıp geçti.
Kozu-başı'yla Koymorok'tan
basıp geçti.
Evde oturan Kanikey,
keskin zekasıyla bildi,
algilaryla sezdi.
Asıl kadın yerinden seslendi,
deve kaldırın pehlivanı
Kanikey çağırıdı:
"Asıl yerden seçilmiş,
deve kaldırın pehlivanım,
yanına bir de yedek at al,
yedek atı aldıktan sonra
asil doğan efendimin
yanına git, benden haber sal!
Ak-kiya'da oturuyor, de,

- ак-бос бээ сойомун!
255 А Кудайга жалынып,
 түлөө қылып жүрөмүн!
 Көгүрчөн көрсө, жұнұн кес!
 Кара беттин, көп сайраса, тилин кес!
 Сагыскан көрсө, жұнұн кес!
- 260** Кара беттин, көп сайраса, тилин кес!
 Ақылайдын үйүнө
 терөм келип жассын!" дә!
 "Сары суун" төксүн!" дә!
 "Карғышы алғыш болсун!" дә!"
- 265** Асыл жерде далдал кул,
 төө көтөргөн балбан кул
 Бар-көлдүн башын сайрамда
 жетип айтты Манаска.
 Батыр Манас болгон жок:
- 270** 'Катындын тилин алды.' деп,
 'Кайтып үйге кетти.' деп,
 'Чоролорго кантип
 жооп беремин?' деп,
 болбой жүрүп кетти дейт.
 Манастын күш уйкусу келди дейт,
- 275** бактасы карыш Ак-олпок
 айкыранын салды дейт.
 Жылкычынын Таща-бек
 кашына Манас келди дейт,
 уктап жатып алды дейт.
- 280** Жорго басык чоң кула,
 жоругу тыңч Ак-кула
 чоодурата бастырат!
 Чоролорду карасаң,
 касканат болуп келе жатат,
- 285** алды кийнин чырмаптыр,
 Ак-кула туура-туура
 калып келе жатат!
 Алмамбет туруп мыны айтат:
 'Э чоролор, бери токточу,
 Айгыр-жалы бос төндө
- 290** кароол карай берчи элең!
 Сен Ак-балтанын уулу Болотум,
 сен қыран Чалбай, Шуутум,
 сен Конгуроолу-байдын Кошабыш,
 төртөө мени эрчици!
- 295** Алмамбет-минен беш чоро
 Айгыр-жалы бос төңгө
 төгөрөтөн марады,
 жер арытып карады:
 көрүнгөндө көрүнөт,
- 300** көрүнбөсө көк түтүндөй сосулат.
 Бир адамсат келе жатат!
 Алмамбет барды Манаска.
 Манаска келип айтты дейт:
 'Төмөн кире барғанда, бәэм,
- 305** атымды минип желсем, бәэм,

ak-bos bee soyomun!
 A Kudayga calinip,
 tuloo kilip curömün!
 Kögürçön körsö, cünün kés!
 Kara béttin, köp sayrasa, tili kés!
 Sağıskan körsö, cünün kés!
 Kara béttin, köp sayrasa, tili kés!
 Akılaydin üyünö
 törom kelim cassin!" dé!
 "Sarı suun" töksün!" dé!
 "Karğışı alğış bolsun!" dé!"
 Asıl céerde daldal kul,
 töö kötörgön balban kul
 Bar-köldün başın sayramda
 cétip aytta Manaska.
 Batır Manas bolgon cok:
 'Katindın tilin aldı.' dép,
 'Kaytip üygö kétti.' dép,
 'Çorolorgo kantip
 coop béremin?' dép,
 bolboy cürüp kétti déyt.
 Manastın kuş uykusu kéldi déyt,
 baktası karış Ak-olpok
 aykiranın saldı déyt.
 Cılıkçının Taşşa-bék
 kaşına Manas kéldi déyt,
 uktap catip aldı déyt.
 Corço basık čoñ kula,
 corugu tunç Ak-kula
 çoodurata bastırat!
 Çorolordu karasañ,
 kaskanan bolup kéle catat,
 aldi kiynın čırmaptır,
 Ak-kula tuura-tuura
 kalıp kéle catat!
 Almambét turup minı aytat:
 'É corolor, béri toktoçu,
 Aygır-calı bos töñdö
 karool karay bérçi éleñ!
 Sén Ak-balstanın uulu Bolotum,
 sén kırın Çalbay, Şuutum,
 sén Koñguroolu-baydın Koşabis,
 törtö méní érçiçi!'
 Almambét-minen bés čoro
 Aygır-calı bos töñgö
 tögrötön maradı,
 cér arıtıp karadı:
 körüngöndö körünöt,
 körübösö kök tütündöy sosulat.
 Bir adamsat kéle catat!
 Almambét bardı Manaska.
 Manaska kelim aytta déyt:
 'Tömön kire barganda, beem,
 atımıdi minip célem, beem,

bir ak kısrak kestirmiş, de,
 Allah'a yalvarıyor, de,
 pek çok dua ediyor, de!
 güvercin görürsen tüyünü kes!
 Çok öterse kaltağın dilini kes!
 Saksagan görürsen tüyünü kes!
 Çok öterse kaltağın dilini kes!
 Akilay'in evinde
 efendim gelip kalsın, de.
 Sarı suyu döksün, de,
 laneti hayira çevrilsin, de."
 Asıl yerden seçilen kul,
 deve kaldırın pehlivan kul,
 Bar-köl'ün en yüksek yerinde
 yetişip Manas'ı buldu.
 Bahadır Manas razı olmadı.
 "Kadının sözüne uydu,
 kalkıp yurduna döndü! derler,
 sonra ben yiğitlere ne cevap
 veririm?" dedi,
 sözüne kulak asmayıp çekip gitti.
 Manas'ın kuş uykusu geldi,
 kalın pamuklu zırhını
 geniş açıp yere serdi.
 Çoban Taşşa-bek'in
 yanına geldi,
 uzanıp yattı Manas.
 Yürük kula atı,
 dinç yürüyüşü Ak-kula
 yeri tepiyor!
 Yiğitlere bakarsan
 sel gibi geliyorlar,
 ondeki arkadaki hep bir gürüh,
 Ak-kula dosdoğru
 geliyor.
 Almambet şunu dedi:
 "Ey yiğitler beri durun,
 Aygır-calı'nın boz tepesinde
 etrafi gözetleyin.
 Sen Ak-balta'nın oğlu Bolotum
 sen yakışıklı Çalbay, sen Şuutum,
 Konguroolu-bay'in oğlu sen Koşabis.
 Siz dördünüz, benimle gelin!"
 Almambet ile birlikte beş yiğit
 Aygır-calı'nın boz tepesinden
 etrafi gözetlediler,
 dört tarafa bakındılar,
 görünen görülür,
 görünmeyen, mavi duman gibi yükselir.
 İşte bir atlı adam geliyor.
 Almambet Manas'a gitti,
 Manas'a gidince dedi ki:
 "Demin geri gelirken,
 atımı sürüp gelirken,

- токойлуу жерден тоссом, бээм,
Айгыр-жалы төбөдөн, бээм,
андып карап турсам, бээм?
Өңү шүттү көрүнөт,
310 көзү оттуу көрүнөт,
сакалы жок такырдай,
дени болсо, капырдай-
келе жатат бир адам!
Эмди кантейн, жаркын-ай, төрөм?"
- 315** Anda Manas сен айттың:
'Кабылан тууган Алмамбет,
бир адамсат көрүнсө,
теги-жайын суратып
бир чоруну жиберсен!'
- 320** Алмамбет батыр турду дейт,
чоролорго жүрдү дейт:
'Кыйкырык күсөп киргесин,
кырктын башы Кыргыным,
Кырым бир журттан келгесин,
- 325** Боз-чолок минип желсөнчи,
токойлуу жерден тоссоңчу,
андып карап турсаңчи!
Анда келет бир адам-
сакалы жок такырдай,
- 330** дени болсо, капырдай-
кармап алғын баланы,
акырет жайдан бурагын!
Ошу баланын теги-жайын сурагын!"
- 335** Боз-чолокту минди Кыргын-чал
энги-деңги желет дейт,
омбы-домбы желет дейт,
токойлуу жерден тосот дейт.
Айгыр-жалы төбөдөн
андып карап турат дейт.
- 340** Бала ётүп бара атат,
Боз-чолок минген Кыргын-чал
мында келген баланы
качырып кармай алды!
Бала кылчайып карай салды:
- 345** 'Мөндү, мөндү, мөндү!' деп,
'Көркү, көркү, көркү?' деп,
'Сайын, сайын сайын!' деп,
'Алтай, алтай, алтай?' деп.
Анда айттың Кыргын-чал:
- 350** 'Э сакал жок такыр кул,
дени болсо капыр кул,
"Мөндү!" деген немене?
"Көркү?" деген немене?
"Сайын!" деген немене?
- 355** "Алтай?" деген немене?
Сен "Асаламдан салам!" десенжи!
Мен "Алаудан элейки
салам!" десемчи!"
Бала туруп айтты дейт:
- tokoyluu cérdén tossom, beem,
Aygır-calı töbödön, beem,
añdıp karap tursam, beem?-
Öñü şüttü körünöt,
közü ottuu körünöt,
sakalı cok takırday,
déni bolso, kapırday-
kélé catat bir adam!
Émdi kanteyn, carkın-ay, töröm?"
- Anda Manas sén aytتىن:
'Kabilan tuuğan Almambét,
bir adamsat körünsö,
tégi-cayın suratip
bir çorunu ciberseñi!'
Almambét batur turdu déyt,
çorolorgo cürdü déyt:
'Kiykırık küsöp kirgësin,
kirktin başı Kırğınim,
Kırım bir curttaan kélgensin,
Boz-çolok minip céleñçi,
tokoyluu cérdén tossoñçu,
añdıp karap tursañçı!
- Anda kélet bir adam-
sakalı cok takırday,
déni bolso, kapırday-
karmap algın balanı,
akiret caydan burağın!
Oшу balanın tégi-cayın surağın!"
- Boz-çoloktu mindi Kırğıñ-çal
éñgi-déñgi célet déyt,
ombı-dombı célet déyt,
tokoyluu cérdén tosot déyt.
Aygır-calı töbödön
añdıp karap turat déyt.
Bala ötüp bara atat,
Boz-çolok minggen Kırğıñ-çal
mında kélgen balanı
kaçırıp karmay aldi!
Bala kilçayıp karay saldı:
'Möndü, möndü, möndü!' dép,
'Körkü, körkü, körkü?' dép,
'Sayın, sayın sayın!' dép,
'Altay, altay, altay?' dép.
Anda aytتىن Kırğıñ-çal:
- 'É sakal cok takır kul,
déni bolso kapır kul,
"Möndü!" dégen némine?
"Körkü?" dégen némine?
"Sayın!" dégen némine?
"Altay?" dégen némine?
Sén "Asalamdan salam!" déseñci!
Mén "Alaudan eleyki
salam!" désemçi!"
- Bala turup aytتىن déyt:
ormanda etrafi gözlerken,
Aygır-calı'nın tepesinden
etrafi gözlerken
yüzyı toprak gibi uçuk,
gözü ateş gibi yanar
sakalı yok, çenesi çıplak,
görünümü kafir gibi
bir adam geliyordu.
Söyle ne yapayım, beyim?"
O zaman sen Manas dedin ki:
"Kaplan doğan Er Almambet,
orada bir adam gördünse,
kim olduğunu anlamaya
bir yiğidi gönder sen!"
O zaman Almambet kalkarak,
yükülerin yanına gitti:
Her zaman çığılıkla giren
kırkların başı, Kırğınim,
Kırım yurdundan gelmiştin,
Boz-çolok adlı atına bin de
ormanlık yerde git gözle,
orada gözcülük et sen!
Oradan bir adam geliyor,
sakalı yok, çenesi çıplak,
görünümü kafir gibi.
Bu oğlana yakala sen,
yakasından yakala!
Bu oğlanın kim olduğunu soruştur!"
- Boz-çolok'a bindi Kırğıñ-çal,
rüzgar gibi gitti,
deli gibi gitti,
ormandan kestirme geçti.
Aygır-calı'nın tepesinden
etrafını gözetledi.
Delikanlı tam oradan geçerken
Boz-çolok'un üzerinde Kırğıñ-çal,
yakınlaşan bu çocuğu
kovalayıp yakaladı!
Çocuk yan gözle bir bakıp:
"Möndü, möndü, möndü!" dedi.
"Körkü, körkü, körkü?" dedi.
"Sayın, sayın, sayın!" dedi.
"Altay, Altay, Altay?" dedi.
Kırğıñ-çal da dedi ki:
Ey sakalsız takır, kul,
görünümü kafir kul,
"Möndü!" acep ne demek?
"Körkü?" demek ne demek?
"Sayın!" demek ne demek?
"Altay?" demek ne demek?
Sen "Selamunaleyküm!" de ki
ben de "Aleykümselam!"
diyeyim.
Delikanlı dedi ki:

- ‘Саламыңды билбеймин,
360 элигинди билбеймин.
“Алтай, алтай?” дегеним-
“Амансыңбы?” дегеним.
“Көркү, көркү?” дегеним-
“Көрүштүңбү?” дегеним.
- 365 “Жабы, жабы?” дегеним-
“Жакшысыңбы?” дегеним!
Мен төрөлү журттан келемин,
төрөңе кебим айтамын!
Кандуу журттан келемин,
- 370 каныңа кебим айтамын!
Төрөң кайсы болучу,
төлөңгүт кайсы болучу,
каның кайсы болучу,
караң кайсы болучу?”
- 375 Кыргын-чал тутуп аytat:
‘Кула байтал минген
куу бала, байкуш,
менин төрөм сурасаң, байкуш,
астындагы Ак-кула, байкуш,
Бөлчөрүү-тоодын сенирдей, байкуш:
- 380 үстүндөгү төрөбүс, байкуш,
ободо көккө тенирдей, байкуш,
тийген экен төрөбүс, байкуш!
Төрөну истеп
нетемин, байкуш?”
Кула байтал минген куу бала,
- 385 куулжуган шум бала
чылбырды кагып жиберди,
колунан чыгып кетти дейт,
такымга чалып алды дейт.
колтукка кысып салды дейт.
- 390 Кула байтал оосы каттуу at экен-
чүдөп жүрүп берген соң,
октоп келе жаткан Алмамбет:
Сары-аланын башына
бек урунуп калган соң,
- 395 кашка таман жеке ётук
үзөңгүсү бутунан
чыгып кетти Алмамбетке!
Ай кулагын жасат дейт,
чолпондой көзүн ачат дейт,
- 400 кылчайып карап салат дейт.
Саламды үрөнүп калган куу бала
Алмамбетке салам берет дейт.
Элик алдың Алмамбет.
Алмамбет туруп аytat дейт:
- 405 ‘Кула байтал минген
куу бала, байкуш,
көсүң оттуу көрүнөт, байкуш,
өңүң шүттүү (?)көрүнөт, байкуш.
Атка минип кастырдың, байкуш,
кайдан бери астырдың, байкуш?

‘Salamıñdı bilbeymin,
eligiñdi bilbeymin.
“Altay, altay?” dégenim-
“Amansıñbi?” dégenim.
“Körkü, körkü?” dégenim-
“Körüstüñbü?” dégenim.
“Cabi, cabı?” dégenim-
“Cakşısıñbi?” dégenim!
Mén törölü curttan kélemin,
töröñö kébim aytamın!
Kanduu curttan kélemin,
kanıñá kébim aytamın!
Töröñ kaysı boluçu,
tölöñgüt kaysı boluçu,
kanıñ kaysı boluçu,
karañ kaysı boluçu?”
KırGIN-çal tutup aytat:
‘Kula baytal mingen
kuu bala, baykuş,
ménin töröm surasañ, baykuş,
astındağı Ak-kula, baykuş,
Bölçürüü-toodın séñirdey, baykuş:
üstündögү töröbü, baykuş,
obodo kökkö téñirdey, baykuş,
tiygen éken töröbü, baykuş!
Törönü istep
nétermin, baykuş?’
Kula baytal mingен куу бала,
kuulcuğan şum bala
çilbirdi kağıp ciberdi,
kolunan çiğip kétti déyt,
takımğa çalıp aldı déyt,
koltukka kısıp saldı déyt.
Kula baytal oosi kattuu at éken-
çüdöp cürüp bérgeñ soñ,
oktop kélé catkan Almambét:
Sarı-alanın başına
bék urunup kalğan soñ,
kaşka taman céke ötk
üzöngüsü butunan
çiğip kétti Almambetke!
Ay kulağın casat déyt,
çolpondoy közün açat déyt,
kilçayıp karap salat déyt.
Salamdı ürönüp kalğan куу бала
Almambetke salam béret déyt.
Elik aldiñ Almambét.
Almambét turup aytat déyt:
‘Kula baytal mingen
kuu bala, baykuş,
köşüñ ottuu körünöt, baykuş,
öñüñ şüttü (?)körünöt, baykuş.
Atka minip kastırıldıñ, baykuş,
kaydan béri astırıldıñ, baykuş?’

“Senin selamını bilmem,
Aleykümünü bilmem ben.
“Altay, altay?” demekle ben,
“Sağlığın nasıl?” diyorum.
“Körkü, körkü?” demekle ben,
“Selamladın mı beni?” diyorum.
“Cabi, cabı?” demekle ben,
“İyi misin? diyorum!
Beyli yurttan geliyorum,
beyine sözümü söyle!
Hanlı yurttan geliyorum,
yalnız beyle konuşurum!
Senin beyin kimdir burada?
Hizmetkar kimdir burada?
Senin hanın kimdir burada?
Hanının halkı kimdir burada?”
KırGIN-çal şunu dedi
“Kula kısağı binen kurnaz
oğlan, a baykuş,
beyimi soruyorsan, a baykuş,
altında Ak-kula var onun, a baykuş,
Bölçürüü dağının zirvesi gibi, a baykuş,
üzerinde efendimiz, a baykuş,
Tanrı gibi göklere erişiyor, a baykuş,
erişiyor efendimiz, a baykuş!
Efendiyi görmek istemen
neyine gerek, a baykuş?”
Kula kısağı binen delikanlı,
bu kurnaz kafir çocuğu,
yuları öyle çekti ki
(KırGIN’ın) elinden fırlayıp gitti,
dizlerine doladı onu,
koltuğuna sıkıştırdı.
Kula kısrak sert ağızlı bir at idi,
sürmek için mahmuzlayınca,
ok gibi Almambet göründü.
Sarı-ala'nın başına
sıkıca sokulmuş,
değerli çizmeleri,
ayağındaki üzengiler,
Almambet'in ayağından savruldu!
Ay kulağını açtı o,
yıldız gözlerini açtı o.
Yan gözle bir baktı.
Selamı öğrenmiş olan kuraz çocuk
Almambet'e selam verdi.
Almambet "Aleykümselam!" dedi.
Almambet dedi ki:
“Kula kısağı binen
kurnaz oğlan, a baykuş,
gözün ateşli görünüyor, a baykuş,
yüzün soluk görünüyor, a baykuş,
ata binmiş geliyorsun, a baykuş,
nereden geliyorsun, a baykuş?”

- 410 Atka минип жесин, байкуш,
кайсы жактан келкасиң, байкуш?
Ат сурамак келбеттен, байкуш,
эр сурамак сүрнөттөн, байкуш!
Алтың жоору, эр арық, байкуш,
- 415 кайсы жактан келесин, байкуш?"
Куу бала туруп мыны айтат:
'Аты жакши ай жаркын, төрөм,
тексис киши дейсинби, төрөм?
Төрөлү жүрттган келемин, төрөм!
- 420 Бир сага айтамын, төрөм.
айтамын-да кайтамын, төрөм.
Билбесем-де жолун бар,
терөм!
Кербесөм-де күрүшкөмүн
колун бер, төрөм!
Алмамбеттин колун
кармай алды дейт:
- 425 'Кандуу жүрттган келемин, төрөм!
Каным сага айтамын, төрөм!
Айтамын-да кайтамын!
А сүйүнчү, ай жаркын, төрөм,
Бу сүйүнчү, күн жаркын, төрөм!
- 430 Сүйүнчүмдү бат' берчи төрөм!
Бат' берсең-де тес берчи, төрөм!
Матоодан чечпей төө берчи, төрөм,
бокчодон чечпей тон берчи, төрөм!
Кан атасы Жакып-бай, төрөм,
- 435 алты жашар экенде, төрөм,
Көзкамандай
иниси, төрөм-
Алтай толгон көп Калмак, төрөм,
Ай-кан келип чапканда, төрөм,
Күнкөй толгон көп
Калмак, төрөм,
- 440 Күн-кан келип чапканда, төрөм,
Көскамандай иниси, төрөм,
Калмакка түшүп кетиптири, төрөм!
Калмакка барып жайн' алып, төрөм,
Кытайдан барып үй алып, төрөм,
- 445 кырымга барып жүрт алып, төрөм!
Көчүп келет Көзкаман, төрөм!
Беш төрөдөй уулу бар, төрөм!
Беш уулунун ичинде, төрөм!
кабагы бийк, көс үңүр, төрөм,
- 450 кара нийет Көкчөкөз, төрөм-
ак-сакалы ол экен, төрөм!
Бирин аты Бөрбөлжүн, төрөм,
бирин аты Дөрбөлжүн, төрөм,
бирин аты Чагалдай, төрөм,
- 455 бирин аты Агалдай, төрөм!
Көчүп келет Көзкаман, төрөм!
Талаға жүгү тарактап,
терөм,

Atka minip célesiñ, baykuş,
kaysı caktan kélkasiñ, baykuş?
At suramak kélbetten, baykuş,
ér suramak sùrnöttön, baykuş!
Altıñ cooru, ér arik, baykuş,
kaysı caktan kélesiñ, baykuş?"
Kuu bala turupミニ aytat:
'Atı cakşı ay carkın, töröm,
téksis kişi déysiñbi, töröm?
Törölü curttañ kélemin, töröm!
Bir sağa aytamın, töröm.
aytamın-da kaytamın, töröm.
Bilbesem-de coluñ bar,
töröm!
Körböösm-dö kürükömün
koluñ bér, töröm!
Almambéttin kolun
karmay aldı déyt:
'Kanduu curttan kélemin, töröm!
Kanım sağa aytamın, töröm!
Aytamın-da kaytamın!
A süyünçü, ay carkın, töröm,
Bu süyünçü, kün carkın, töröm!
Süyünçümdu bat' bérçi, töröm!
Bat' bérseñ-de tés bérçi, töröm!
Matoodan çéçpey töö bérçi, töröm,
bokçodon çéçpey ton bérçi, töröm!
Kan atası Cakıp-bay, töröm,
altı caşar ékende, töröm,
Közkamanday
inisi, töröm-
Altay tolgon köp Kalmak, töröm,
Ay-kan kéliп çapkanda, töröm,
Künköy tolgon köp
Kalmak, töröm,
Kün-kan keliп çapkanda, töröm,
Köskamanday inisi, töröm,
Kalmakka tüşüp kétiptir, töröm!
Kalmakka barıp cayn' alıp, töröm,
Kitaydan barıp üy alıp, töröm,
kirimga barıp curt alıp, töröm!
Köçüp kélet Közkaman, töröm!
Béş törödöy uulu bar, töröm!
Béş uulunun ichinde, töröm!
kabağı biyk, kös üñür, töröm,
kara niyet Kökçököz, töröm-
ak-sakalı ol éken, töröm!
Birin atı Börbölcün, töröm,
birin atı Dörbölcün, töröm,
birin atı Çagalday, töröm,
birin atı Agaldai, töröm!
Köçüp kélet Közkaman, töröm!
Talaǵa cügү taraktap,
töröm,

Ata binmiş koşturup, a baykuş,
nereden geliyorsun, a baykuş?
Atı görünüşünden, a baykuş,
eri adabından bilirsın, a baykuş,
atın zayıf, er sisika, a baykuş,
nereden geliyorsun, a baykuş?"
O zaman kurnaz oğlan dedi ki:
"Adı güzel, ay ışığı, efendim,
evsiz barksız mı sandın beni, efendim,
beyli yurttan geliyorum, efendim,
yalnız sana söyleyim, efendim,
söleyip geri doneceğim, efendim.
Duymamış olsam da yolun açık
olsun dersin, efendim,
görmemiş olsam da ver elini, gördüm
seni, efendim!"
Almambet'in
elini tutup:
"Hanlı bir yerden geliyorum, efendim,
hanımı sana söyleyeyim, efendim,
söleyip yurda doneyim, efendim,
ben bir elçiyim, ay ışığı, efendim,
bir elçiyim, gün ışığı, efendim,
bu elçije dua et, efendim,
dua edersen tez et, efendim,
bağını çözmeden deve ver, efendim,
uçkurunu çözmeden kıyafet ver, efendim,
han babası Cakıp-bay'ın, efendim,
altı yaşında iken, efendim,
Közkaman adında bir küçük
kardeşti vardi, efendim,
Altay'ı dolduran Kalmuklarla, efendim,
Ay Han gelip yağmaladığında efendim,
Künköy'ü dolduran
Kalmuklarla, efendim,
Kün Han gelip yağmaladığında, efendim,
küçük kardeşi Közkaman, efendim,
Kalmuk'un eline düşmüştü, efendim,
Kalmuk içinde yaşadı, efendim,
Çin'e gidip ev aldı, efendim,
Kırım'a gidip yurt aldı, efendim,
şimdi o Közkaman geliyor, efendim,
onun beş efendi oğlu var, efendim,
beş oğlunun içinde, efendim,
alnıń çatmış, gözleri cukur, efendim,
köti niyetli Kökçököz var,
Közkaman'ın akıl hocası o, efendim!
Birinin adı Börbölcün, efendim,
birinin adı Dörbölcün, efendim,
birinin adı Çagalday, efendim,
birinin adı Agaldai, efendim!
Közkaman buraya göçüyor, efendim,
yük hayvanlarının yankısı bozkırda,
efendim,

- келе жатат Көзкаман, төрөм!"
Күу баланын кебин уккан соң,
460 кабылан тууган Алмамбет
Сар'алаға миниптири,
Эр Манаска барыптыр,
уккан кебин айтыптыр.
Эмди Манас айтат дейт:
465 'Элдүү жерден
чогултуп, чором,
экчеп алган көй-гашка, чором,
калыктуу жерден чогултуп,
чором,
каалап алган сап-каш카,
чором,
барың бирдей эрендер, чором,
470 барың бирдей берендер, чором,
сундуруп найза
тартпаган, чором,
катынга сырын айтпаган чором,
барың бирдей көй-гашка чором!-
Кула байтал күу бала, чором,
475 кубулжуган шум бала, чором,
сүйүнчүлөп кеп айтат, чором,
сүйүнчүсүн берели, чором!
Кайып-кандын Кара-бөрүк,
чором,
карматып алдын таладан чором,
480 бир Алмамбет баладан, чором!
Аталақтын ак дөлөт, чором,
чакыртып алдын үйүнөн, чором,
андан мерсет жог-эле, чором:
кимге берем сүйүнчү, чором:
485 Шооруктун кысы Акылай, чором,
андан мерсет жог-эле, чором-
кимге берем сүйүнчү, чором?
Кан баласы Каныкей, чором,
андан мерсет жог-элка, чором-
490 кимге берем сүйүнчү, чором?
Менин атам Жакып-бай, чором,
өзү жалгыс киш' эле, чором!
Жумурткадан ак элем, чором,
бир энеден так элем, чором,
495 жаңыс эдим кыйдан, чором,
жаңыс эдим уядан, чором,
бир тууганым жок эди, чором!
Анын бери жагында, чором,
аркамда куйрук жог-эле, чором,
500 астымда жалы жог-эле, чором-
эр жалгысы бал'элем, чором,
кимге берем сүйүнчү, чором?
Бир тууганым Кардыгач, чором,
он беште эрзек бал'эле, чором,
505 жек'өтүкту
жет'албай, чором,

кеle cataf Közkaman, töröm!"
Kuu balanın kébin ukkan soñ,
kabilan tuuğan Almambét
Sar'alağa miniptir,
Er Manaska bariptir,
ukkan kébin aytiptir.
Émdi Manas aytat déyt:
'Eldüü cérdən
çoğultup, çorom,
ékcəp alğan köy-ğasha, çorom,
kalıktuu cérdən çogultup,
çorom,
kaalap alğan sap-kaşka,
çorom,
barıñ birdey érender, çorom,
barıñ birdey bérender, çorom,
sundurup nayza
tartpağan, çorom,
katınǵa sırin aytpağan, çorom,
barıñ birdey köy-ğasha, çorom!-
Kula baytal kuu bala, çorom,
kubulcuğan şum bala, çorom,
süyünçlüp kép aytat, çorom,
süyünçüsün béreli, çorom!
Kayıp-kandın Kara-börük,
çorom,
karmatıp aldım taladan, çorom,
bir Almambét baladan, çorom!
Atalıktın ak döлöt, çorom,
çakırkıp aldım üyenön, çorom,
andan mérset coğ-éle, çorom:
kimge bérem süyünçü, çorom:
Şooruktun kişi Akılay, çorom,
andan mérset coğ-éle, çorom-
kimge bérem süyünçü, çorom?
Kan balası Kanıkéy, çorom,
andan mérset coğ-élka, çorom-
kimge bérem süyünçü, çorom?
Ménin atam Cakip-bay, çorom,
özü calğıs kiş' éle, çorom!
Cumurtkadan ak élem, çorom,
bir éneden tak élem, çorom,
cañıs édim kiyadan, çorom,
cañıs édim uyadan, çorom,
bir tuuğanım çok édi, çorom!
Anın béri cağında, çorom,
arkamda kuyruk coğ-éle, çorom,
astimda calı coğ-éle, çorom-
ér calğısı bal'élem, çorom,
kimge bérem süyünçü, çorom?
Bir tuuğanım Kardığaç, çorom,
on bëste érzek bal'éle, çorom,
cék'ötüktü
cét'albay, çorom,

Közkaman geliyor, efendim!"
Kurnaz çocuğun dedığını duyunca,
kaplan doğan Almambet,
Sarı-ala'ya bindi,
Er Manas'ın yanına gitti.
İşittiği sözü anlattı.
O zaman Manas dedi ki:
"Kalabalık yerlerden seçip
aldım, yiğitlerim,
sizleri, kıymetli seçkinlerim, yiğitlerim,
halkı çok yerlerden seçip
aldım, yiğitlerim,
sizleri, kıymetli seçkinlerim,
yiğitlerim,
hepiniz bırsınız erlerim, yiğitlerim,
hepiniz kuvvette bırsınız, yiğitlerim,
sapladığınız kargayı geri
çekmediniz, yiğitlerim,
kadına sır açmadınız, yiğitlerim,
erlikte hep bırsınız, yiğitlerim!
Kula kısraktaki şu çocuk, yiğitlerim,
kurnaz hilekar oğlan, yiğitlerim,
bir elçi sözü söylüyor, yiğitlerim,
mükde parası verelim ona, yiğitlerim!
Kayıp Han'ın kızı Kara-börük'ü,
yiğitlerim,
cenk yerinde yakalattım, yiğitlerim,
Almambet'e delikanlı iken, yiğitlerim!
Ak servet Atalık'i, yiğitlerim,
evinden getirtip aldım, yiğitlerim
ona başlık vermedim, yiğitlerim,
kime müjde parası vereyim, yiğitlerim,
Şooruk'un kızı Akılay'a, yiğitlerim,
ona başlık vermedim, yiğitlerim,
kime müjde parası vereyim, yiğitlerim?
Han kızı Kanike'e, yiğitlerim,
ona başlık vermedim, yiğitlerim,
kime müjde parası vereyim, yiğitlerim?
Benim babam Cakip-bay, yiğitlerim,
tek başına bir adam, yiğitlerim!
Yumurtadan ak idim, yiğitlerim,
anamın bir tek çocuğuym, yiğitlerim,
yalnız indim kayadan, yiğitlerim,
yalnız indim yuvadan, yiğitlerim,
hiç akrabam yok idi, yiğitlerim!
Sonra, ondan sonra, yiğitlerim,
arkamda kuyruk yok idi, yiğitlerim,
önümde yele yok idi, yiğitlerim,
ben tek doğmuş çocuğum, yiğitlerim,
kime müjde parası vereyim, yiğitlerim?
Kız kardeşim Kardığaç, yiğitlerim,
on beş yaşına erdi, yiğitlerim,
değerli çizme giyecek kadar
büyümedi, yiğitlerim,

- соор ётүкту
бат'албай, чором:
теги кайны жог-эле, чором-
мен кимге берем
сүйүнчү, чором?
Анын бери жагында, чором,
510 Багды-дөөлөт байбиче-
кингे берем сүйүнчү, чором?
колоттон үйдү көрдүбү, чором,
койноттон жылкы таптыбы, чором,
жыбыттан үйдү көрдүбү, чором,
515 жылгадан жылкы таптыбы, чором?
Колоттон үйдү ол көрсө, чором,
койноттон жылкы от тапса, чором,
жыбыттан үйдү ол көрсө,
жылгадан жылкы от тапса, чором,
520 баштап алып барыңар, чором,
сүйүнчүсүн бериңер, чором!
Акret жайдан бурап ал, чором!
Куу бала жайын сурап кел, чором!
Cap'ала миндиң Алмамбет!
- 525** Cap'ала минип желди дейт,
куу балага келди дейт,
куу балага айтты дейт:
'Кула байтал куу бала, байкуш,
кесүң оттуу бала экен, байкуш,
530 еңү шүттү (?) бала экен, байкуш,
сүйүнчөлөп кеп айттың, байкуш-
кингे берет сүйүнчү, байкуш?
Жумурткадан ак эле, байкуш,
менин төрөм Эр Манас, байкуш,
535 бир энеден так эле, байкуш-
кинге берет сүйүнчү, байкуш?
Жаңгыс эле кыядан, байкуш,
менин төрөм Эр Манас, байкуш,
бир уядан эр жаңыс, байкуш-
540 кимге берет сүйүнчү, байкуш?
Астында жалы жок эле, байкуш,
аркада куйрук жок эле, байкуш;
алтымышта атасы, байкуш,
элүге чыккан энеси, байкуш-
- 545** менин төрөм Эр Манас, байкуш,
кинге берет сүйүнчү, байкуш?
Анын бери жагында, байкуш,
Кайып-кандын Кара-бөрүк, байкуш,
андан мерсет жок эле, байкуш-
550 кимге берет сүйүнчү, байкуш?
Шооруктун кысы Акылай, байкуш,
андан мерсет жок эле, байкуш-
кинге берет сүйүнчү, байкуш?
Кан баласы Каныкей, байкуш,
555 алганы алт'ай бол'элек, байкуш,
бетинде упа он'элек, байкуш,
чыраган чий он'элек, байкуш,
- soor ötükü
bat'albay, çorom:
tégı kaynı coğ-éle, çorom-
mén kimge bérem
süyünçü, çorom?
Anın béri çağında, çorom,
Bagdı-döölöt baybiçe-
kimge bérem süyünçü, çorom?-
kolotton üydü kördübü, çorom,
koynotton cılık taptibi, çorom,
cibittan üydü kördübü, çorom,
cılğadan cılık taptibi, çorom?
Kolotton üydü ol körsö, çorom,
koynotton cılık ot tapsa, çorom,
cibittan üydü ol körsö,
cılğadan cılık ot tapsa, çorom,
baştap alıp barıñar, çorom,
süyünçüsün bériñer, çorom!
Akret caydan bırap al, çorom!
Kuu bala cayın surap kél, çorom!
Sar'ala mindiñ Almambét!
Sar'ala minip céldi déyt,
kuu balaǵa kéldi déyt,
kuu balaǵa aytti déyt:
'Kula baytal kuu bala, baykuş,
köسىñ ottuu bala éken, baykuş,
öñü šüttü (?) bala éken, baykuş,
süyünçlöp kép aytتىن, baykuş-
kimge béret süyünçü, baykuş?
Cumurtkadan ak éle, baykuş,
ménin töröm Ér Manas, baykuş,
bir éneden tak éle, baykuş-
kimge béret süyünçü, baykuş?
Cañgis éle kiyadan, baykuş,
ménin töröm Ér Manas, baykuş,
bir uyadan ér cañis, baykuş-
kimge béret süyünçü, baykuş?
Astında calı çok éle, baykuş,
arkada kuyruk çok éle, baykuş;
alımısta atası, baykuş,
élige çıkkın énesi, baykuş-
ménin töröm Ér Manas, baykuş,
kimge béret süyünçü, baykuş?
Anın béri çağında, baykuş,
Kayıp-kandın Kara-börük, baykuş,
andan mérsət çok éle, baykuş-
kimge béret süyünçü, baykuş?
Шооруктун kişi Akılay, baykuş,
andan mérsət çok éle, baykuş-
kimge béret süyünçü, baykuş?
Кан баласы Kanıkéy, baykuş,
alğanı alt'ay bol'élek, baykuş,
bétinde upa on'élek, baykuş,
çırılagan ciy on'élek, baykuş,
- pabuç giyecek kadar
büyümedi, yiğitlerim,
hiç akrabam yok benim, yiğitlerim,
ben kime müjde parası
vereylim, yiğitlerim?
Ondan başka bir de, yiğitlerim,
Bagdı-döölöt baybiçe
kime vereylim müjde parası yiğitlerim?
Vadide evleri gördü mü, yiğitlerim,
çukurda atları gördü mü, yiğitlerim,
boğazda evleri gördü mü, yiğitlerim,
ırmakta atları gördü mü, yiğitlerim,
vadide evleri gördü ise, yiğitlerim,
çukurda atları gördü ise, yiğitlerim,
boğazda evleri gördü ise,
ırmakta atları gördü ise, yiğitlerim,
gidin onu alıp getirin, yiğitlerim,
elçi parası verin ona, yiğitlerim!
Yakasından yakalayın, yiğitlerim!
Kurnaz oğlanın ağzını arayın, yiğitlerim!
Almambet Sarı-ala'ya bindi,
Sarı-ala'ya binip gitti,
kurnaz çocuğun yanına vardi,
kurnaz çocuğa şu sözleri dedi:
'Kula kısraktaki kurnaz oğlan, a baykuş,
gözlerin senin pek ateşli, a baykuş,
Yanakların pek soluk, a baykuş,
elçilik sözleri söyledin, a baykuş,
kime verir müjde parası, a baykuş?
Yumurtadan ak idi o, a baykuş,
benim efendim Er Manas, a baykuş.
anasından tek doğdu, a baykuş,
kime verir müjde parası, a baykuş?
Yalnız geldi kayadan o, a baykuş,
benim efendim Er Manas, baykuş,
yuvadan tek geldi, a baykuş,
kime verir müjde parası, a baykuş?
Önünde yele yok, a baykuş,
ardında kuyruk yok, a baykuş,
alımışında babası, a baykuş,
elli yanında anası, a baykuş,
benim efendim Er Manas, a baykuş,
kime verir müjde parası, a baykuş?
Hem de bundan başka, a baykuş,
Kayıp Han'ın kızı Kara-börük'ü, a baykuş
alırken para vermedi, a baykuş,
kime verir müjde parası, a baykuş?
Шоорук'un kişi Akılay'i, a baykuş,
alırken para vermedi, a baykuş,
kime verir müjde parası, a baykuş?
Han kızı Kanıkéy'i, a baykuş,
alalı altı ay olmadı, a baykuş,
daha yüzünün boyası solmadı, a baykuş,
dikişli hasır örgüsü solmadı, a baykuş,

- менин төрөм Эр Манас, байкуш,
кимге берет сүйүнчү, байкуш?
560 Анын бери жагында, байкуш,
"колоттон үйдү ол көрсө", байкуш,
"төрөм "Баштап барсын!"
дайт, байкуш!
"Жыбыгттан үйдү ол көрсө", байкуш, "Сибittan үйдү ol körsö", baykuş,
төрөм "Баштап барсын!"
дайт, байкуш!"
- 565** Куу бала туруп айтат дайт:
"Төрөлү журттан келемин,
төрөңе кебим айтамын-
айтамын-да кайтамын!
Кандуу журттан келемин,
570 кан төрөңе айтамын-
айтамын-да кайтамын!"
Кула байтал минген куу бала
бу байталдын жоорын
оңдоп минип алыптыр,
575 Манасты көстөй салыптыр,
Манаңка келип айтыптыр:
"Аты жакшы, ай жаркын, төрөм,
өзү жакшы, күн жаркын, төрөм,
а сүйүнчү, ай жаркын, төрөм-
580 а сүйүнчү, күн жаркын, төрөм-
"Айтканы жалган!" деп эсен,
көчүп келет Көзкаман, төрөм!
Кабылан тууган Манастын, төрөм,
кабарынаң угултур, төрөм!
585 Капыр-минен Бусурман, төрөм,
ортосунан көштү дайт, төрөм!
Анда айттың Эр Манас:
"Э кула байтал куу бала,
э куулжуган шум бала,
590 андай айтпады атекем!
Алты капка кең Букар,
аны чаптым мен Манас,
андай айтпады атекем!
Ак бос аттын такада,
595 кең Андыян жакада
өс тай экен Жамғырчы
жылкысын тийп алганда,
анда айтпады атекем!
Оогандын каны Муз-бурчак,
- 600** аны чаап алганда,
күрмө тоноп кийгенде,
топо тоноп алганда,
тоноога кызык батканда,
анда айтпады атекем!
605 Турпан журтун чапканда,
анда айтпады атекем!
Кырк чорого баш кылып,
Сар'алага мингизип,
Алмамбеттей чорону

ménin töröm Ér Manas, baykuş,
kimge bérét süyünçü, baykuş?
Anın béri çağında, baykuş,
"kolotton üydü ol körsö", baykuş,
"töröm "Baştap barsın!"
déyt, baykuş!
"Жыбыгттан үйдү ol körsö", baykuş,
töröm "Baştap barsın!"
déyt, baykuş!
Kuu bala turup aytat déyt:
"Törölü curttan kélemin,
töröñö kébim aytamın-
aytamın-da kaytamin!
Kanduu curttan kélemin,
kan töröñö aytamın-
aytamın-da kaytamin!"
Kula baytal mingen kuu bala
bu baytaldın coorın
oñdop minip aliptir,
Manastı köstöy saliptir,
Manaska kélip aytiptir:
"Atı cakşı, ay carkın, töröm,
özü cakşı, kün carkın, töröm,
a süyünçü, ay carkın, töröm,
a süyünçü, kün carkın, töröm-
"Aytkanı calğan!" dép eßeñ,
köcüp kélet Közkaman, töröm!
Kabilan tuuğan Manastın, töröm,
kabarınan uğuptur, töröm!
Kapır-minen Busurman, töröm,
ortosunan köştü déyt, töröm!
Anda ayttań Ér Manas:
"É kula baytal kuu bala,
é kuulcuğan şum bala,
anday aytpadı atekem!
Altı kapka kеñ Bukar,
ani çaptım mén Manas,
anday aytpadı atekem!
Ak bos attın takada,
kéñ Andıyan cakada
ös tay éken Camgırçı
cılıkısın tiyp alganda,
anda aytpadı atekem!
Oogandin kani Muz-burçak,
ani çaaپ alganda,
kürmö tonop kiygende,
topo tonop alganda,
tonooğa kızık batkanda,
anda aytpadı atekem!
Turpan curtun çapkanda,
anda aytpadı atekem!
Kırk çoroğó baş kılıp,
Sar'alaga mingizip,
Almambéttey çoronu

benim efendim Er Manas, a baykuş,
kime verir müjde parası, a baykuş?
hem de ondan sonra, a baykuş,
boğazdan bir ev gördünse, a baykuş,
yolu göstersin diyor
efendim, a baykuş,
vadiden bir ev gördünse, a baykuş,
yolu göstersin diyor
efendim, a baykuş!"
Kurnaz oğlan dedi ki:
"Hanlı yurttan geliyorum ben,
sözümümeye söyleyorum ben,
söleyince dönerim ben,
hanlı yurttan geliyorum,
han efendinle görüşürüm ben,
görüşünce de dönerim, ben!"
Kula kısrığa binen kurnaz oğlan,
kula kısrığın başını
sağa çevirip yoluna gitti,
doğru Manas'a gitti.
Manas'a gelip dedi ki:
"Adı güzel, ay ışığı, efendim,
kendi güzel, gün ışığı, efendim,
ben elçiym, ay ışığı, efendim,
bir elçiym, gün ışığı, efendim,
sözüme yalan deme, efendim,
Közkaman göç etmiş geliyor, efendim,
kaplan doğan Er Manas'ın, efendim,
haberini almış o, efendim,
kafirle müslümanın, efendim,
ortasına göctü o, efendim!"
O zaman Manas dedin ki:
"Ey kula kısraktaki kurnaz oğlan,
ey kurnaz hilekar oğlan,
babam öyle bir şey demedi!
Altı kapılı büyük Buhara'yı
ben yıktım, ben Er Manas,
babam ondan bana bahsetmedi!
Ak boz atın nalları,
geniş Endican'ın kenarlarında
bir tay idi Camgırçı'nın
atlarını çapıp aldığımda,
babam ondan bana bahsetmedi!
Afganların Hanı Muz-burçak'
cenkte ben yendiğimde,
yelek yağmalayıp sırtıma giydiğimde,
başlık yağmalayıp aldığımda,
çapul zevkini sürerken,
babam ondan bana bahsetmedi!
Turfan yurdunu yendiğimde
babam ondan bana bahsetmedi!
Kırk yiğide baş kıldığimda
Sarı-ala'ya bindirip,
Almambet yiğidi

- 610** тере орнуна көтөрүп,
Орустан Орок батырдын
он сан жылкысын тийгендे,
анды айтпады атекем!
Казылыктын ойунда,
- 615** Кар-жаабастын бойунда,
Кашгар, Жаркен бураган,
мың Кытайды сураган
Конур-байды сайганда,
анды айтпады атекем!
- 620** Сыра Ак-кула мингели
жашым жийрма беште келгели,
мага айтпады атекем!
Кула байтал куу бала
коркконунан айтасың-
- 625** кокус кирип келипсин!
Аттан оодырып тартыңар!
Бутуна жырым көндү салыңар!
Бек бекитип алыңар!
Кең Кол-ата ойунда,
- 630** кең Таластын бойунда
Атекем Жакып-бай получу-
Кан атекем Жакып-бай
алтынды жестей бурачы,
туугандан жайын сурачы!
- 635** Бу айтканы чын болсо,
өрүшүн малга толтуруп,
үйүн булға толтуруп,
келине кете кийгизип,
кысына кимкап кийгизип,
- 640** кап четине сар төгүп,
эшигине жес буйлалуу нар чөгүп,
журт катар кылалы!
Журт тискинин берели!
Табактап дилде тарталы!
- 645** Кан көтөрүп алалы!
Бу-да кеби жалганчы болсо,
башын койдой кесели,
канын суудай төкөлү!
Сар'ала минген Алмамбет
- 650** эңги-денги желет дейт,
энке аткандай болот дейт:
омбу-домбу желет дейт,
орд' аткандай болот дейт!
Жүрүп келет Алмамбет,
- 655** Копуну туура басат дейт,
Ыргайтыны ашат дейт,
сары-өзөн Чүйдү кыдырып,
бир Чөнөрдү ашат дейт.
Кең Таластын бойунда,
- 660** кең Кол-ата ойунда
Жакып-бай айлы бар экен,
Каба-атар кош кашат
чыга түштүң Алмамбет.

törö ornuna kötürtüp,
Orustan Orok batırdın
on san cılıkısın tiygende,
anda aytpadı atekem!
Kazılıktın oyunda, ' '

Kar-caabastın boyunda,
Kaşgar, Carkén burağan,
mın Kitayı surağan
Koñur-baydı sayganda,
anda aytpadı atekem!

Sıra Ak-kula mingeli
caşım ciyрма běste kélgeli,
mağa aytpadı atekem!

Kula baytal kuu bala
korkkonunan aytasıñ-
kokus kirip kélipsin!

Attan oodırıp tartıñar!

Butuna cirim köndü salıñar!

Bék békítip alıñar!

Kéñ Kol-ata oyunda,
kéñ Talastın boyunda

Atekem Cakıp-bay boluçu-
Kan atekem Cakıp-bay
altındı céstey buraçi,
tuugandan cayın suraç!

Bu aytkanı čin bolso,
örüşün malga tolturnup,
üyün bulǵa tolturnup,
kéline kéte kiygizip,
kısına kimkap kiygizip,
kap céttine sar tögüp,
eşigine cés buylaluu nar çögüp,
curt katar kılal!

Curt tiskinin béréli!

Tabaktap dilde tartalı!

Kan kötürtüp alalı!

Bu-da kébi calghançı bolso,
başın koydoy késeli,
kanın suuday tökölü!

Sar'ala mingen Almambét
éñgi-déñgi célet déyt,
éñke atkanday bolot déyt:
ombu-dombu célet déyt,
ord' atkanday bolot déyt!

Cürüp kélet Almambét,
Kopunu tuura basat déyt,
Irgayıtıni aşat déyt,
sarı-özön Çüydü kídırıp,
bir Çöñördü aşat déyt.

Kéñ Talastın boyunda,
kéñ Kol-ata oyunda

Cakıp-bay aylı bar éken,
Kaba-atar koş kaşat
çığa tüştüñ Almambét.

efendiliğe yükselttiğimde ben,
Rus bahadırı Orok'un
on sürü atını aldıgında ben,
babam ondan bana bahsetmedi!

Kazılık vadisinde
Kar-caabas suyu boyunda,
Kaşgar'la Yarkent'i baskida tutun
bin Çinliye buyuran
Konur-bay'ı yendiğimde
babam ondan bana bahsetmedi!

Ben Ak-kula'ya bineli,
iştir yaşım yirmi beş,
babam ondan bana bahsetmedi!

Kula kısraktaki kurnaz oğlan,
sen korkundan böyle diyorsun,
şaka etmeye gelmişsin!

İndirin onu attan aşağı!

Bağlayın ayağına kayışı!

Sımskı bağılayın onu!

Geniş Kul-ata vadisinde
geniş Talas'ın boyunda
babam Cakıp-bay yaşıar.

Han babam Cakıp-bay
altını bakır gibi burkar,
sorusturun ondan şu akraba işini!

Oğlanın dediği doğru ise
ağılını hayvanla doldurun,
evini mal ile doldurun,
geline elbiseler giydirin,
kızına işlemeler giydirin,
torbasına altın dökün,
kapısına bakır yuları deve çekin,
insanları önüne sıra sıra dizelim!

Eline yurt dizgini verelim!

Tabakla altın sikke verelim!

Götürüp han yapalım!

Fakat sözü yalan ise,
başını koyun gibi keselim,
kanını su gibi dökelim!"

Sarı-ala'nın üstünde Almambet,
rüzgar gibi gitti,
aşık atılmış gibi gitti,
deli gibi gitti,
ordo oyununda bir atış gibi gitti.

Böyle gidiyordu Almambet,
dosdoğru Kopu'dan geçerek
Irgayı'yı aştı,
sarı yataklı Çu boyunca gitti,
Çönör geçidini aştı.

Geniş Talas'ın boyunda
geniş Kol-ata vadisinde
Cakıp-bay'ın yurdu vardı.

Kaba-atar'ın kenarından
aşağıya indin Almambet.

- Жаа-колотто камынып,**
665 киши ичигин жамынып
кан атасы Жакып-бай
кородон койун чыгарып,
төндө олтурган экен дейт.
Анда айттың Алмамбет:
- 670 'Асаламдын салам Жакып-бай, ата!**
'Алоодан элейки Алмамбет, балам!
Барар жерге болжол жок, балам,
соога дерге олжо
жок, балам-
бачым барып, тес кайттың, балам!
- 675 Элеман элин чаптыңб'ай, балам?**
Токомон элин чаптыңб'ай, балам?
Калкаман элин чаптыңб'ай, балам?
Бачып барып, тес кайттың, балам!
Немени қылып жүрөсүң балам?
- 680 Ак-кула аман барб'екен, балам?**
Кан төрөм аман
барб'екен, балам?
Кай жерден кайттыңар, балам?
Алмамбет айтты бу кепти:
'Тооба сүйүнчү, атекем!
- 685 Сүйүнчүмдү бат берчи, ата!**
Бат' берсең-де, тес берчи, ата!
Кородон бөлбөй кой берчи ата!
Матоодан чечпей төө берчи, ата!
Бокчодон чечпей тон берчи, ата!
- 690 Сен атадан сисканда, ата,**
сен энеден тууганда, ата,
нече агайны киши элең, ата?
Жакып-бай туруп айтат дейт:
'Туугандан кабар
уктуңб'ай, ботом,
- 695 айналайн Алмамбет, ботом?"**
Алмамбет туруп айтат:
'Аты жакшы ай жаркын, ата,
өзү жакшы күн жаркын, ата,
Алтай толгон көп Калмак, ата,
- 700 Ай-кан келип чапканда, ата,**
Күнкөй толгон көп Калмак, ата,
Күн-кан келип чапканда, ата,
сениң иниң Көзкаман, ата
түшкөн экен Калмакка, ата.
- 705 Асыл тууган төрөм-эй, ата,**
Калмактан кабар угуптур, ата!
Үч күрөнгүү
Калмактан, ата,
көчүп келет Көзкаман, ата!
Төрөлөсө, төрө эмес, ата,
- 710 Кан төрөмден кем эмес, ата!**
Беш төрөдөй уулу бар, ата-
биригин аты Бөрбөлжүн, ата,
биригин аты Дөрбөлжүн, ата,
- Caa-kolotto kamınıp,**
kiş içigin camınıp
kan atası Cakıp-bay
korodon koypun çığarıp,
töñdö olturğan éken déyt.
Anda ayttıñ Almambét:
- 'Asalamdin salam Cakıp-bay, ata!' "Selamunaleyküm, Cakıp-bay baba!"
'bloodan eleyki Almambét balam!' "Aleykümselam Almambet, oğlum!**
- Barar cérgé bolcol cok, balam,**
sooga dérgé olco
cok, balam-
baçım barip, tés kayttıñ, balam!
- Éléman élin çaptıñb'ay, balam?**
Tokomon élin çaptıñb'ay, balam?
Kalkaman élin çaptıñb'ay, balam?
Baçip barip, tés kayttıñ, balam!
Némeni kilip cürösüñ, balam?
Ak-kula aman barb'éken, balam?
Kan törom aman
barb'éken, balam?
- Kay cérdén kayttıñar, balam?"**
Almambét aytti bu képti:
'Tooba süyünçü, atekem!
Süyünçümdü bat bérçi, ata!
Bat' bérseñ-de, tés bérçi, ata!
Korodon bölböy koy bérçi, ata!
Matoodan céçpey töö bérçi, ata!
Bokçodon céçpey ton bérçi, ata!
Sén atadan siskanda, ata,
sén éneden tuuğanda, ata,
néce ağayını kişi éleñ, ata?"
Cakıp-bay turup aytat déyt:
'Tuuğandan kabar
uktuñb'ay, botom,
- aynalayın Almambét, botom?"**
Almambét turup aytat:
'Atı cakşı ay carkın, ata,
özü cakşı kün carkın, ata,
Altay tolgon köp Kalmak, ata,
Ay-kan kéliп çapkanda, ata,
Künköy tolgon köp Kalmak, ata,
Kün-kan kéliп çapkanda, ata,
seniñ iniñ Közkaman, ata
tüşkön éken Kalmakka, ata.
- Asıl tuuğan törom-ey, ata,**
Kalmaktan kabar uguptur, ata!
Üç küröntüү
Kalmaktan, ata,
köçüp kélet Közkaman, ata!
Törölösö, töro émes, ata,
Kan töromdön kém émes, ata!
Bes törödöy uulu bar, ata-
birinin atı Börbölcün, ata,
birinin atı Dörbölcün, ata,
- Caa-kolot'ta sürüleri yanında,**
samur kürke sarılmış
han babası Cakıp-bay,
sürüden koypuları salmış,
bir tepede oturuyordu.
O zaman Almambet dedin ki:
- 'Selamunaleyküm, Cakıp-bay baba!' "Aleykümselam Almambet, oğlum!**
- Yola çıkacak zaman değil, oğlum,**
bu sanadır diyeboleceğim hediye
yok, oğlum,
çabuk gidip erken döndün, oğlum!
- Eleman halkını kırdınız mı, oğlum?**
Tokomon halkını kırdınız mı, oğlum?
Kalkaman halkını kırdınız mı, oğlum?
Çabuk gidip erken döndün, oğlum!
- Derdin nedir, oğlum?**
Ak-kula'nın sağlığı iyi mi, oğlum?
Han efendimin sağlığı
iyi mi, oğlum?
- Hangi taraftan geldin, oğlum?"**
Almambet şu sözleri dedi:
"Müjdemi isterim, atam!
Müjdemi hemen ver, ata!
Dua edersen çabuk et, ata!
Sürüden ayırmadan koypun ver, ata!
Takımını çözmeden deve ver, ata!
Bohçadan çıkarmadan giyim ver, ata!
Sen babandan ilkah olunurken, ata,
sen anandan doğduğunda, ata,
kaç erkek kardeziniz, ata?"
Cakıp-bay o zaman dedi ki:
"Akramadan bir haber
mi aldın, oğlum,
canım Almambet, oğlum?"
- O zaman Almambet dedi ki:**
- "Ey adı güzel ay ışığı, ata,**
ey kendi güzel gün ışığı, ata,
Altay'ı dolduran Kalmuklarla, ata,
Ay Han gelip yağmaladığında, ata,
Künköy'ü dolduran Kalmuklarla, ata,
Kün Han gelip yağmaladığında, ata,
senin kardeşin Közkaman, ata,
Kalmuk'un eline düşmüş, ata.
- Asıl doğan efendim, ata,**
bunu bir Kalmuk'tan haber aldı, ata!
- Üç koyu al atla yol alan Kalmuk'tan**
ayrılmış, ata,
göçüp geliyor Közkaman, ata!
- Efendi desen, efendi değil, ata,**
han efendimden de kem değil, ata!
- Beş tane efendiden oğlu var, ata,**
birinin adı Börbölcün, ata,
birinin adı Dörbölcün, ata,

- ак-сакалы Кекчөкөз, ата,
715 биринин аты Чагалдай, ата,
 биринин аты Агалдай, ата!
 Кечүп келет Көзкаман, ата!"
 Жакып-бай мыны айтат:
 'Айналайн ай жаркын, ботом,
720 Кудай кылган жаңыстан, ботом,
 өйдө чыкса өбөк жок, ботом,
 ылдый түшсө жөлөк жок, ботом:
 астында жалы жок эле'и, ботом,
 аркада күйрук жок эле'и, ботом,
725 жаңырактуу кыйдан, ботом,
 Алда Таалам бир Кудай, ботом,
 өзү кылган жаңыс бу, ботом!
 Тууган укса, сүйүнсүн, ботом,
 тушман укса, күйүнсүн, ботом!
730 Кудай кылган тентек ай, ботом,
 кайта жакшы болуптур, ботом!
 Кече кан атекең Жакып-бай, ботом,
 алты жашар экенде'и, ботом,
 Көзкамандай инис'ай, ботом,
735 түштү эле Калмакк'ай, ботом!
 Үйде олтурган байбиче
 алаканы чап койду,
 көтүн жерге так койду-
 чыңырып чыкты байбиче:
740 'Жыгылган арча баштаган, как баш,
 жыртылган барча беттеген, как баш!
 Жаңысыма Манаска, как баш,
 каттуу күн тууган
 турбайбы, как баш?
 Жаңысыма Манаска, как баш,
745 каран түн тууган турбайбы,
 как баш-
 Беш бөрү бир бөрүнү таласа,
 как баш,
 талап жесе этине, как баш,
 эркин тойорбу бөрү, как баш?
 "Тууганы-минен тус
 күйлгү!", как баш:
750 Калмактан келген
 тууганың, как баш,
 асты сага эл болбос, как баш!
 Кытайдан келген тууганың, как баш,
 асты сага жүрт болбос, как баш!
 "Бөрбөлжүн" аттуу онорбу,
 как баш?
755 "Дөрбүлжүн" аттуу онорбу,
 как баш?
 "Агалдай" аттуу онорбу,
 как баш?
 "Чагалдай" аттуу онорбу,
 как баш?

ак-сакалы Kökçököz, ata,
 birinin atı Çağalday, ata,
 birinin adı Agalday, ata!
 Köçüp kéléت Közkaman, ata!"
 Cakıp-bayミニ aytat:
 'Aynalayn ay carkın, botom,
 Kuday kılğan cañğıstan, botom,
 öydö çıksa öbök cok, botom,
 ildiy tüşsö cölök cok, botom:
 astında calı cok éle'i, botom,
 arkada kuyruk cok éle'i, botom,
 cañgıraktuu kiyadan, botom,
 Alda Taalam bir Kuday, botom,
 özü kılğan cañgis bu, botom!
 Tuugan uksa, süyünsün, botom,
 tuşman uksa, küyünsün, botom!
 Kuday kılğan téntek ay, botom,
 kayta caklı boluptur, botom!
 Kéce kan atekeñ Cakıp-bay, botom
 altı caşar ékende'i, botom,
 Közkamanday inis'ay, botom,
 tüstü éle Kalmakk'ay, botom!
 Üydö olturğan baybiçe
 alakanı çap koydu,
 kötüн cérgé tak koydu-
 çılırıp çıktı baybiçe:
 'Çığılğan arça baştağan, kak baş,
 cırtılğan barça béttegen, kak baş!
 Cañgısima Manaska, kak baş,
 kattuu kün tuuğan
 turbayı, kak baş?
 Cañgısima Manaska, kak baş,
 karan tün tuuğan turbayı,
 kak baş-
 Beş börü bir börünü talasa, kak
 baş,
 talap cése étine, kak baş,
 érkin toyorbu börü, kak baş?
 "Tuuğani-minen tus
 kuyılğu!", kak baş:
 Kalmaktan kélgen
 tuuğanıñ, kak baş,
 astı sağa él bolbos, kak baş!
 Kitaydan kélgen tuuğanıñ, kak baş,
 astı sağa curt bolbos, kak baş!
 "Börbölcün" attuu
 oñorbu, kak baş?
 "Dörbülcün" attuu oñorbu,
 kak baş?
 "Agalday" attuu oñorbu,
 kak baş?
 "Çagalday" attuu oñorbu,
 kak baş?

ak sakallısı Kökçököz, ata,
 birinin adı Çagalday, ata,
 birinin adı Agalday, ata,
 göçüp geliyor Közkaman, ata!"
 Cakıp-bay şimdi dedi ki:
 "Var ol, ay ışığı, yavrum,
 Tanrı beni yalnız bıraktı, yavrum,
 yukarı çıksam destek yok, yavrum,
 aşağı insem yardım yok, yavrum,
 önemde yele yok, yavrum,
 arkamda kuyruk yok, yavrum,
 kayanın aksi sedasından başka, yavrum,
 Allah Taala bir Hüda, yavrum,
 beni yalnız bıraktı, yavrum!
 Akrabadan haber alan sevinsin, yavrum,
 düşmandan haber alan yanar, yavrum!
 Tanrı'nın ateşli yarattığı, yavrum,
 artık her şey güzel olacak, yavrum,
 cümkü han baban Cakıp-bay, yavrum,
 altı yaşında iken, yavrum,
 küçük kardeşi Közkaman, yavrum,
 Kalmukların eline düştü, yavrum!"
 Evde oturan ihtiyar kadın
 ellerini birbirine vurdu,
 tak diye yere oturdu,
 yalvararak geldi baybiçe:
 "Bayılana ardış getirirler, ey budala,
 yırtık yere yama yamarlar, ey budala,
 bir tek oğlum Manasına, ey budala,
 katı gün doğmadı
 mı, ey budala?
 Bir tek oğlum Manasına, ey budala,
 kara gün doğmadı mı,
 ey budala?
 Beş kurt bir kurda saldırsa,
 ey budala,
 saldırip etini yerler, ey budala,
 ete doyar mı kurtlar, ey budala?
 akraba ile ekmek mi
 yenir, ey budala?
 Kalmuk'tan gelen
 akrabaların, ey budala,
 sana boyun eğmez, ey budala!
 Çin'den gelen akrabaların, ey budala,
 sana tabi olmaz, ey budala!
 Börbölcün sana uğur mu
 getirir, ey budala?
 Dörbülcün sana saadet
 mi verir, ey budala?
 Agalday saadet mi
 getirir, ey budala?
 saadet mi verir sana Çagalday, ey
 budala?

- "Кекчөкөз" аттуу
оңорбу, как баш?
"Көзкаман" аттуу
болорбу, как баш?
- 760** "Тууганың-минен
тус күйул!", как баш:
кандай шумдук айтасын, как баш?
Байбиче басып келген соң,
Жакып-байды чаап жиберди!
Жакып-бай мыны айтат дейт:
- 765** 'Асыл эчек сایыпсын, чиркин!
Кудай кылган майыпсын, чиркин!
Орто жериң ойдурган, чиркин,
эмчегиң койдурган, чиркин!
Акылы жоктон айтасын, чиркин!-
- 770** "Жаңгысъима кайта жакшы
болду!" деп, чиркин,
"канаты бутак бүттү" деп, чиркин,
кайта жакшы көрсөңчү, чиркин!"
Карс-карс құлуп Жакып-кан,
каткырып қарап қалды дейт.
- 775** Андан кетип Алмамбет,
не қыларын билбеди.
Кан баласы Каныкей
кантип жооп бер'албай,
'Айссамбы? Айтпасамбы?',
- 780** ыргылжың болуп келе жатат.
Убаалы керим (?) киш'екен.
Кан баласы Каныкей
басарына эринет,
күчүгүттөй керилип,
- 785** мойндору койкойуп,
бококтору саландап,
келенкөр чачпак бир кучак
май соорында шалқылдайт,
бала кастай калкылдап,
- 790** чынжырлуу көкөр колтуктап,
Каныкей басып келе жатат.
Алтын жайдан ақырат-
кан баласы Каныкей
Алмамбетти чакырат:
- 795** 'Сар'ала минген ай жаркын, уул,
Сар'ала башын бура тур, уул!
Астың жерге тура тур, уул!
Барар жерге болжол жок, уул,
"Соога!" дерге олжо
- жок, уул!
- 800** Токомон элин чаптыңбы, уул?
Калкаман элин чаптыңбы, уул?
Кайра тартып келдинбі, уул?
Кабыланым ай жаркын, уул,
токойдо айуу беттенген, уул,
- 805** белесте жолборс баштанған, уул,
тескей жакка қыштаган, уул,
- "Көкçөкөз" attuu
oñorbu, kak baş?
"Közkaman" attuu
bolorbu, kak baş?
"Tuuğanıñ-minen
tus kuyul!", kak baş:
kanday şumduk aytasın, kak baş?
Baybiçe basıp kélgen soñ,
Cakip-bayıdı çaaپ ciberdi!
Cakip-bay mını aytat déyt:
'Asıl écek sayıpsın, çirkin!
Kuday kilğan mayıpsın, çirkin!
Orto cériñ oydurğan, çirkin,
émcégiñ koydurğan, çirkin!
Akılı cokton aytasın, çirkin!-
"Cañısima kayta caksi
boldu!" dép, çirkin,
"kanatı butak bütü" dép, çirkin,
kayta caksi körsöñçü, çirkin!"
Kars-kars külüp Cakip-kan,
katkırıp karap kaldı déyt.
Andan kétip Almambét,
né kiların bilbedi.
Kan balası Kanıkéy
kantip coop bér'albay,
'Ayssambı? Aytpasambı?',
ırğılcıñ bolup kéle catat.
Ubaalı kérim (?) kiş'éken.
Kan balası Kanıkéy
basarına érinet,
küçügüttoy kérilip,
moyndoru koykoyp,
bokoktoru salañdap,
kéleñker çäçpak bir kuçak
may soorında şalkıldayt,
bala kastay kalkıldıp,
çincirluu kökör koltuktap.
Kanıkéy basıp kéle catat.
Altın caydan akırat-
kan balası Kanıkéy
Almambétti çakırat:
'Sar'ala mingén ay carkın, uul,
Sar'ala başın bura tur, uul!
Astıñ cérgé tura tur, uul!
Barar cérgé bolcol cok, uul,
"Sooğa!" dérgé olco
- cok, uul!
- Tokomon élin çaptıñbi, uul?
Kalkaman élin çaptıñbi, uul?
Kayra tartıp kéldiñbi, uul?
Kabilanım ay carkın, uul,
tokoydo ayyu béttengeп, uul,
béléste colbors baştanǵan, uul,
téskéy cakka kiștaǵan, uul,
- Kökçököz saadet mi
getirir, ey budala?
Közkaman saadet
mi verir, ey budala?
Ye bakalim ekmeğini akraban
ile, ey budala:
Ne konuşuyorsun sen, ey budala?"
Baybiçe böyle çıkışuktan sonra
Cakip-bay'ı dövmeye başladı!
Cakip-bay şunu söyledi:
"Fena bir ihtiyarsın, çirkin!
Allah'ın sakat kildiği, çirkin!
Orta yerini oydururan çirkin,
memelerini sallandıran, çirkin,
akılsızlıktan böyle diyorsun, çirkin!
Biricik oğlumuza
iyi oldu bu, çirkin,
kanatları çıktı diye, çirkin,
sen de bizimle sevin, ey çirkin!"
Kah kah gülerek Cakip Han,
katılarak kadına baktı.
Oradan ayrıldı Almambet,
ne yapacağını bilmiyordu.
Han çocuğu Kanıkey'e
ne diyeceğini bileyordu,
"Söylesem mi, söylemesem mi?",
Ne yapacağını şaşırmıştı.
Gayet asıl bir insandi,
han çocuğu Kanıkey,
ağır ağır yürüyerek geldi,
enik gibi kurulup,
boynunu edayla çevirip
gerdanını sallayıp,
saç örgülerinin süsü bir kucak
tombul kalçasında şakırdatıp
yavru kaz gibi kimildayıp,
şıkırtılı su tulumu koltuğunda
Kanıkey gelmişti.
Altın yerinden bağırdı,
han çocuğu Kanıkey
Almambet'i çağırdı:
"Sarı-ala'ya binen ay ışığı oğul,
Sarı-ala'nın başını çevir, oğul,
olduğun yerde dur, oğul!
Yola çıkacak zaman değil, oğul,
bu sanadır diyebileceğim hediye
yok, oğul,
Tokomon halkını kırdınız mı, oğul?
Kalkaman halkını kırdınız mı, oğul?
Sonra da geri dönüp geldin mi, oğul?
Kaplanım, ay ışığı oğul,
yüzü ormandaki ayyı andıran, oğul,
başı dağdaki kaplana benzeyen, oğul,
gölgeli yamaçta kışlayan, oğul,

- кай боорындей
кара кан, уул,
оң колунан уштаган, уул,
көт жагынан карасаң, уул,
810 кырк кишинин чаңы бар, уул,
бет жагынан карасаң, уул,
беш айдар түгү бар, уул!
Кабыланым ай жаркын, уул,
Кан төрөм амамбы, уул?
815 Айында сапар көп жүрсөң, уул,
ай ашырып ол кессең, уул,
ала жүргөн сайып жок, уул,
кадыр билер катын жок, уул!
Жыл айланып ол кессең, уул,
820 "Көйнөккө кир!" деп,
"Кетет!" деп, уул,
"Көөнү чөгөт төрөмнүн
болот!" деп, уул,
бир жаңгактын көсүндөн, уул,
кыл коржуннун көсүндөн, уул,
оодарып ачып карасаң, уул,
825 чүштөдөн кейнек бүрө бар, уул,
тубардан кейнек бүрө бар, уул,
торгундан кейнек өкөө бар уул,
барчадан кейнек бөшөө бар, уул,
бачай кейнек алтоо бар, уул-
830 "Барың алып кийсен!" деп, уул,
бир жаңгакка тыкамын, уул!
Аны алып кийген соң, уул,
куру келген черүнүн, уул,
соогалмак
анч'эмес, уул,
835 куру келген мергендин, уул,
"Шыралга!" демек анч'эмес, уул!
Бачым барып тес кайттың, уул:
барын аман барсыңбы, уул,
барын эсен барсыңбы, уул?
840 Анда айттың Алмамбет:
'Ай сүйүнчү, ай жаркын, жеңе,
бат' берсөн-де, тес берчи, жеңе!-
Кородон бөлбөй кой берчи, жеңе,
матоодан чечпей төө берчи, жеңе,
845 бокчодон чечпей тон берчи, жеңе!
Менин атам Жакып-бай, жеңе,
алты жашар экенде, жеңе,
Көзкамандай иниси, жеңе,
ол беш жашар экенде, жеңе,
850 Алтай толгон көп Калмак, жеңе,
Ай-кан келип чапканда, жеңе,
Күнкөй толгон көп Калмак, жеңе,
Күн-кан келип чапканда, жеңе,
Жакып-байнын иниси, жеңе,
855 Көзкаман түшкөн
Калмакка, жеңе,

koy boorinday
kara kan, uul,
oñ kolunan uştağan, uul,
köt çağınan karasañ, uul,
kırk kişinin çäñi bar, uul,
bét çağınan karasañ, uul,
bés aydar tügү bar, uul!
Kabilanım ay carkın, uul,
Kan töröm amambı, uul?
Ayında sapar köp cürsöñ, uul,
ay aşırıp ol késseñ, uul,
ala cürgön sayıp çok, uul,
kadir biler katın çok, uul!
Cıl aylanıp ol késseñ, uul,
"Köynökkö kir!" dép,
"Ketet!" dép, uul,
"Köönü çögöt törömnün
bolot!" dép, uul,
bir cañgaktın kösündön, uul,
kıl korcunnun kösündön, uul,
oodarip açıp karasañ, uul,
çüştödön köyönök büro bar, uul,
tubardan köyönök büroö bar, uul,
торгундан köyönök ököö bar uul,
барчадан köyönök böşöö bar, uul,
баçay köyönök altoo bar, uul-
"Barıñ alıp kiyseñ!" dép, uul,
bir cañgakka tikamin, uul!
Anı alıp kiygen soñ, uul,
kuru kélgen çérünün, uul,
sooğalmak
anç'émes, uul,
kuru kélgen mérgedin, uul,
"Şıralğa!" démek anç'émes, uul!
Baçım barıp tés kayttıñ, uul:
barın aman barsıñbi, uul,
barın ésen barsıñbi, uul?
Anda aytتىñ Almambet:
'Ay süyünçü, ay carkın, céñe,
bat' bérseñ-de, tés bérçi, céñe!-
Korodon bölböy koy bérçi, céñe,
matoodan çéçpey töö bérçi, céñe,
bokçodon çéçpey ton bérçi, céñe!
Ménin atam Cakıp-bay, céñe,
altri caşar ekende, céñe,
Közcamanday inisi, céñe,
ol bés caşar ekende, céñe,
Altay tolgon köp Kalmak, céñe,
Ay-kan kélip çapkanda, céñe,
Künköy tolgon köp Kalmak, céñe,
Kün-kan kélip çapkanda, céñe,
Cakıp-bayının inisi, céñe,
Közcaman tüşkön
Kalmakka, céñe;

doğuğunda koyun ciğeri
büyükliğinde bir kan pihtısını, oğul,
sağ avgunda tutan oğul,
arkasına bakarsan, oğul,
kırk kişinin tozu var, oğul.
önüne bakarsan, oğul.
beş örgülü saçlı var, oğul,
kaplanım, ay işiği, oğul,
han efendim iyi mi, oğul?
Bir ayda bir çok sefere çıkarsan, oğul,
bir aydan uzun gezersen, oğul,
yürünecek yolun sonu yok, oğul,
kadir bilecek kadın yok, oğul!
bir yıl gidip gezeceksen, oğul,
bir gömlek giy de
öyle git, oğul,
efendimin gönlünü
daralmasın, oğul,
heybenin bir gözünden, oğul,
kıl heybenin gözünden, oğul
boşaltıp bakarsan, oğul,
beyaz patiskadan gömlek var, oğul,
tubar ipeğinden gömlek var, oğul,
torgun ipeğinden iki gömlek var, oğul,
beş kadife gömlek var orada, oğul,
baçay ipeğinden altı gömlek var, oğul,
gömleklerin hepsini giy diye, oğul,
bir çantaya koydum ben, oğul,
hepsini alıp giyince, oğul,
eli boş gelen orduya, oğul,
sefa geldin hediyesi
vermedin demezler, oğul,
eli boş gelen avcının
hediyesini vermedin demezler, oğul!
Çabuk gidip erken geldin, oğul,
sağlığın yerinde mi, oğul,
işlerin yolunda mı, oğul?"
O zaman Almambet dedin ki,
"mujde, ay işiği, yenge,
dua edersen çabuk et, yenge,
süründen ayırmadan koyun ver, yenge,
takımını çözmeden deve ver, yenge,
bohçadan çıkarmadan giyim ver, yenge!
Benim atam Cakıp-bay, yenge,
altı yaşında iken, yenge,
küçük kardeşi Közkaman, yenge,
on beş yaşında iken, yenge
Altay'ı dolduran Kalmuklarla
Ay Han gelip yağmaladığında, yenge,
Künköy'ü dolduran Kalmuklarla, yenge.
Kün Han gelip yağmaladığında yenge,
Cakıp-bay'in küçük kardeşi, yenge,
Közcaman, Kalmukların eline
düşmüş, yenge,

- Калмакка барып эл
болуп, жеңе,
Кытайга барып жүрт болуп, жеңе,
кабылан тууган Манастин, жеңе.
кабарын уккан ошу жерде, жеңе.
- 860** "Мен туугамга барам!" дейт, жеңе!
Көчүп келет Көзкаман, жеңе!
Беш төрөдөй
уулу бар, жеңе,
ол уулунун ичинде, жеңе,
кабагы бийк, көсү үңүр, жеңе,
- 865** кара нијет Көкчөкөз, жеңе,
көчүп келет Калмактан, жеңе!
Кан баласы Каныкей
анды туруп айтты дейт:
"Көзкаман" деген немени?
- 870** "Көкчөкөз" деген немени?
"Бөрбөлжүн" деген немени?
"Дөрбөлжүн" деген немени?
"Чагалдай" деген немени?
"Агалдай" деген немени?
- 875** Мен коркомун Калмактан!
Калмактан келген кош айғыр
астыбыска жүрт болбос,
устүбүскө эл болбос!-
Келини кете кийген соң,
- 880** кемпир күйрүк чайнаса,
кысы колкоп кийген соң,
семис атка минген соң,
семисчилик қылган соң,
жаңыс туума төрөмдү
- 885** шерт алышып келген соң,
беш бөрү бир бөрүнү
таласа, ол койобу?
Талап жесе кишини
этине эркин тойобу?
- 890** Кел, төрөмө айта бар,
өзү майып болбосун,
өс бойуна дос болсун!
Аттанганды коркомун
атаңдын эли, ай жаркын!
- 895** Сар'ала башын бура тур!"
Чынжырлуу көкөрдү
колтуктан сууруп алды дейт,
чыны кесе күйду дейт,
Сар'аланын үстүнөн
- 900** кан баласы Каныкей
Алмамбетке сунду дейт,
Сар'ала минген Алмамбет
кыя тартып алды дейт,
"Аракы" деген ачуу баш
- 905** Алмамбет алыш жутту дейт,
бура тартып желди дейт.
Сар'ала миңген Алмамбет

Kalmakka barip él
bolup, céñe,
Kitayga barip curt bolup, céñe,
kabilan tuuğan Manastin, céñe.
kabarın ukkan oшу cére, céñe.
"Mén tuuğamğa baram!" déyt céñe.
Köçüp kélet Közkaman, céñe!
Bés törödöy
uulu bar, céñe,
ol uulunun içinde, céñe,
kabağı biyk, kösü üñür, céñe,
kara niyet Kökçököz, céñe,
köçüp kélet Kalmaktan, céñe!"
Kan balası Kanikéy
anda turup aytu déyt:
"Közkaman" dégen némeni?
"Kökçököz" dégen némeni?
"Börbölcün" dégen némeni?
"Dörbölcün" dégen némeni?
"Çagalday" dégen némeni?
"Agalday" dégen némeni?
Mén korkomun Kalmaktan!
Kalmaktan kélgen koş aygır
astibiska curt bolbos,
üstübükö él bolbos!-
Kélini kéte kiygen soñ,
kémpir kuyruk çaynasa,
kısı kolkop kiygen soñ,
sémis atka mingén soñ,
sémisçilik kılğan soñ,
cañis tuuma törmüdü
şérit alışip kélgen soñ,
bés börü bir börünü
talasa, ol koyobu?
Talap cése kişini
étine érkin toyobu?
Kél, törömö aytá bar,
özü mayıp bolbosun,
ös boyuna dos bolsun!
Attanǵanda korkomun
atañdin éli, ay carkin!
Sar'ala başın bura tur!"
Çincirluu kökördü
kolunktan suurup aldı déyt,
çını kése kuydu déyt,
Sar'alanın üstünön
kan balası Kanikéy
Almambétke sundu déyt,
Sar'ala mingén Almambét
kıya tartıp aldı déyt,
"Araki" dégen açuu baş
Almambét alıp cuttu déyt,
buра tartıp céldi déyt.
Sar'ala mingén Almambét

Kalmuklarla gidip beraber
yaşamış, yenge,
Çinlilerin içine karışmış, yenge,
kaplan doğan Manas'ı, yenge,
memleketinde duymuş o, yenge,
akrabama gideyim ben diye, yenge,
göçüp geliyor Közkaman, yenge!
Beş tane efendi gibi
oğlu var onun, yenge,
oğullarının içinde, yenge,
alnını çatmış, gözü çukur, yenge,
sert huylu Kökçököz, yenge,
Kalmuk'tan göçüp geliyor yenge!"
Han çocuğu Kanikéy
o zaman dedi ki:
Közkaman'dan bana ne?
Kökçököz'den sana ne?
Börbölcün'den bana ne?
Dörbölcün'den bana ne?
Çagalday'dan bana ne?
Agalday'dan bana ne?
Ben Kalmuklardan korkarım!
Kalmuk'tan gelen bir çift aygır,
bizim insanımıza denk olamaz,
bizim büyüklerimizle olamaz!
Gelinleri elbiseler giyse de,
ihtiyarı kuyruk çığnese de,
kızları eldiven giyinip süslenip
semiz bir atlara binse de,
bol ikram görse de,
yalnız doğan efendim ile
andıktıktan sonra
beş kurt bir kurda
saldırsa iş biter mi?
İnsana saldırip yeseler,
etini yemekle doyarlar mı?
Gel, efendime söyle, de ki:
kendine zarar verdirmesin,
kendi insanına dost olsun!
Babanın adamları ata bindiğinde
korkuyorum ben, ay ışığı!
Çevir Sarı-ala'nın başını!"
Şingirdayan zincirli tulumu,
koltuğundan çıkardı.
çını kaseyi doldurdu,
Sarı-ala'nın üstünden
han çocuğu Kanikéy
kaseyi Almambet'e sundu,
Sarı-ala'nın üzerinde Almambet,
atın başını geriye çekti,
rakı denilen acı içkiyi
Almambet bir yudumda içti,
atının başını çevirip rüzgar gibi uçtu
Sarı-ala'ya binen Almambet,

- кан төрөгө келди дейт:
‘Асалоодан салам, ай
жаркын, төрөм!’
- 910 ‘Алөдан аалейки салам,
күн жаркын, чором!
ен кеткели он төрт күн, чором,
менин атам Жакып-бай, жором,
туугандын жайын сурадың, чором!
Кан атекем нени айтат, чором?’
- 915 Алмамбет чоро мыны айтат:
‘А сүйүнчүң, ай жаркын, төрөм!-
Алтынды жестей бурадым, төрөм,
тууганынын жайын сурадым, төрөм!
енин атаң Жакып-бай, төрөм,
- 920 алты жашар экенде, төрөм,
Көзкамандай иниси, төрөм,
Алтай толгон кеп Калмак, төрөм,
Ай-кан келип чапканда, төрөм,
Күнкөй толгон кеп
Калмак, төрөм,
- 925 Күн-кан келип чапканда, төрөм,
түшкөн эken Калмакка, төрөм!’
Батыр Манас турду дейт:
‘Кула байтал минген
куу бала, байкуш,
- 930 куулжуган шум бала, байкуш,
колу-буту чечинер, байкуш!
Кололуу кумган беринер, байкуш!
Кол таратын албаспы, байкуш?
Бедердүү кумган беринер, байкуш!-
Бет таратын албаспы, байкуш?
- 935 Энди кайта жүрүп бар, байкуш,
жаңыдан келген тууганды, байкуш,
баштап алып келиндер, байкуш!
Сүйүнчүндү беремин, байкуш!
Эсен барып соо кайссан, байкуш,
саламат барып сак
- 940 кайссан, байкуш,
мерөйүн артык
кылармын, байкуш!’
Андан соң айтты чорого:
‘Барын бирдей кей-гашка, чором,
барың бирдей
- 945 сап-кашка, чором,
асты сапар карыбас, чором!
Жаңыдан тууган келет, чором,
өрүлүгүң берели, чором!-
Андан сапар
- жортобос, чором!
- 950 Тооба Тәнир Кудай-ай, чором,
эриксек, кулан атарбыс, чором,
эрликпесек күнүндө бир
мерөйгө батарбыс, чором!’
- kan törögö kéldi déyt:
‘Asalooodan salam, ay carkin,
töröm!’
- ‘Alödan aaleyki salam,
kün carkin, çorom!
- Sén kétkeli on tort kün, çorom,
ménin atam Cakip-bay, corom,
tuugandın cayın suradıñ, çorom!
Kan atekem néni aytat, çorom?’
- Almambét çoro minı aytat:
‘A süyünçüñ, ay carkin, töröm!-
- Altındı céstey buradım, töröm,
tuugannıñ cayın suradım, töröm!
- Sénin atañ Cakip-bay, töröm,
altı caşar ekende, töröm,
Közkamanday inisi, töröm,
Altay tolgon köp Kalmak, töröm,
Ay-kan kélép çapkanda, töröm,
Künköy tolgon köp
Kalmak, töröm,
- Kün-kan kélép çapkanda, töröm,
tüşkön éken Kalmakka, töröm!’
- Batır Manas turdu déyt:
‘Kula baytal mingen
kuu bala, baykuş,
- kuulcuğan şum bala, baykuş,
kolu-butu çéciñer, baykuş!
- Kololuu kumğan bériñer, baykuş!-
Kol taratın albaspi, baykuş?
- Béderdüü kumğan bériñer baykuş!-
Bét taratın albaspi, baykuş?
- Éndi kayta cürüp bar, baykuş,
cañidan kélgen tuuğandi, baykuş,
baştap alip keliñer, baykuş!
- Süyünçüñdü béremin, baykuş!
Ésen barıp soo kayssañ, baykuş,
salamat barıp sak
kayssañ, baykuş,
- möröyüñ artik
kılارмин, baykuş!-
Andan soñ aytı çoroğó:
- ‘Barın birdey köy-ğaşka, corom,
barınıñ birdey
sap-kaşka, corom,
- Ak-kula atım arıbas, corom,
asti sapar karıbas, corom!
- Cañidan tuuğan kélet, corom,
örülügüñ béreli, corom!-
Andan sapar
- cortobos, corom!
- Tooba Téñir Kuday-ay, corom,
ériksek, kulan atarbıs, corom,
érikpesek künündö bir
möröygö batarbıs, corom!’
- han efendisine gelip dedi:
“Selamunaleyküm,
ay işığı, efendim!”
- “Aleykümselam gün
ışığı, yiğidim!
- Sen gideli on dört gün oldu, yiğidim,
babam Cakip-bay'dan, yiğidim,
şu akrabalık işini sordun mu, yiğidim?
Han babam ne dedi, yiğidim?”
- Almambet yiğit şöyle dedi:
“Müjde, gün işığı, efendim!
- Altını bakır gibi büktüm, efendim,
akraba işini sordum, efendim,
senin atan Cakip-bay, efendim,
altı yaşında iken, efendim,
bir Közkaman kardeşi varmış, efendim,
Altay'ı dolduran Kalmuklarla, efendim,
Ay Han gelip yağmaladığında, efendim,
Künköy'ü dolduran
Kalmuklarla, efendim,
- Kün Han gelip yağmaladığında, efendim,
Kalmuk'un eline düşmüş, efendim!”
- Bahadır Manas ayaga kalktı:
“Kula kısrağı binmiş
kurnaz oğlan, a baykuş,
kurnaz, kılıksız, fakir kuş!
elini ayağını çözün baykuşun!
Bakır gügümü verin baykuşa!
- Ellerini yıkasın artık baykuş!
Süslü gügümü verin baykuşa!
Yüzünü gözünü yıkasın baykuş!
Haydi artık geriye dön git, a baykuş,
yeni gelen akrabalara, a baykuş,
baş ol da buraya getir, a baykuş!
Müjdemi vereyim, baykuş!
- Esen gidip sağılıkla dönünce, a baykuş,
selametle gidip sağ salım
dönünce, a baykuş,
sana daha çok şey
veririm, a baykuş!”
- Sonra yiğitlere dedi ki:
“Erlikte hepiniz birlisiniz, yiğitler,
cenk etmeyecektir
hepiniz birlisiniz, yiğitler,
Ak-kula atım yorulmaz, yiğitler,
önündeki yolu aramaz, yiğitler,
yeni akrabalarım gelince, yiğitler,
sefa geldin, diyelim, yiğitler!
buradan öteye sefer
ettirmeyelim, yiğitler!
- Tanrı Hüda'ya hamdolsun, yiğitler,
sıkılırsak kulan avlarız, yiğitler,
sıkılmazsa cenk
oyunları yaparız, yiğitler!”

- Кайта келип жүрдү дейт,
жұруп келип Эр Манас.
- 955** Ыргайтыны аштырып,
сар'өзөн Чүйдү бастырып,
келе жатат Эр Манас!
Келерин билди Каныкей
алтымыш баштуу ак ордоо.
- 960** Аракы, шербет аш жыят,
казы-минен жал жыят.
'Барыңғы төшөк басат!' деп,
'Батыр төрөм келет!' деп,
'Бүлкүлдөктөн
тартат!' деп.
- 965** Кабылан тууган Эр Манас
өркөчү бийк, сейри бас,
жорго басык чоң кула,
аткан таңдай сүрүлтүп,
аркадай санын түрүлтүп,
- 970** Ак-кула-минен келе жатат,
ат байлабас ақырга
Ак-куланы байлады,
энгөн-ээси бийк бос ордоо
энкейип кирди Эр Манас-
- 975** токойдо айуу беттенген,
белесте жолборс баштанган,
чаян көстүү, чап жаактуу,
Кырк Чилтен башында,
Кыдыр азыр кашында-
- 980** көт жагынан караса,
кырк кишинин чаңы бар:
бет жагынан караса,
беш айдар түгү бар!
Тескей жакка кыштаган,
- 985** кой боорындей
кара кан
оң колуна уштаган,
көлөкөдө көөн өскөн,
көөнү-минэн өрг'өскөн,
ашыктуу жилик жотосу,
- 990** Жакып-байдын бotosу-
асыл тууган Эр Манас
үйгө кирип олтурду!
Бура тарssa, болбогон,
букадан талым алган кул:
- 995** кайра тарssa, болбогон,
камандан талым алган кул-
көй-гашка атка минди дейт,
кабылан тууган тентектин
ак ордоо түштү дейт.
- 1000** Таң тамаша кылды дейт,
тамаша кылып жатты дейт-
аракы, шербет аш ичэт,
казы-минэн жал жеди.
Кан баласы Каныкей

Kayta kelim cürdü déyt,
cürüp kelim Ér Manas.
Irgaytını astırıp,
sar'özön Çüydü bastırıp,
kéle catat Ér Manas!
Kélerin bildi Kanikéy
altmış baştuu ak ordooo.
Araki, şerbet aş ciyat,
kazi-minen cal ciyat.
'Barıngı töşök basat!' dép,
'Batır töröm kélet!' dép,
'Bülküldöktön
tartat!' dép.
Kabilan tuuğan Ér Manas
örkökü biyk, séyri bas,
corço basık çoñ kula,
atkan tañday sürültüp,
arkaday sanın türültüp,
Ak-kula-minen kéle catat,
at baylabas akırğa
Ak-kulanı bayladı,
éñgen-eesi biyk bos ordooo
éñkeyip kirdi Ér Manas-
tokoydo ayuu bëttengen,
bèleste colbors baştanğan,
çayan köstüü, çap caaktuu,
Kırk Çiltén başında,
Kıdır azır kaşında-
köt çağınan karasa,
kırk kişisinin çäñı bar:
bét çağınan karasa,
bés aydar tügү bar!
Téskey cakka kıştağan,
koy boorinday
kara kan
oñ koluna uştağan,
kölöködö köön öskön,
köönü-minen örg'öskön,
aşiktuu cilik cotosu,
Cakıp-baydin botosu-
asil tuuğan Ér Manas
üygö kirip olturdu!
Bura tarssa, bolboğon,
bukadan talım alğan kul:
kayra tarssa, bolboğon,
kamandan talım alğan kul-
köy-şa atka mindi déyt,
kabilan tuuğan téntektin
ak ordooo tüstü déyt.
Tañ tamasha kıldı déyt,
tamasha kelim cattı déyt-
araki, şerbet aş içet,
kazi-minen cal cédi.
Kan balası Kanikéy

Ondan sonra yola düştüler,
Er Manas da yola düştü,
Irgaytı'yı atla astı,
sarı yataklı Çu'yı da geçti,
gelmekte idi Er Manas!
Geldiğini anladı Kanikéy
altmış kubbeli ak saraya.
Rakı, şerbet, aş yiğdi,
kazi ile bumbar yiğdi.
'Yatağa uzanacak şimdi!
Bahadır efendim geliyor!
Yumuşacık etimden beni kendine
çekecek!' dedi.
Kaplan doğan Er Manas,
sirtı yüksek at üstünde,
sıkı yürük at üstünde
tan ağırı gibi yavaş,
arkar gibi süzülüp,
Ak-kula atla geliyordu,
kimsenin at bağlamadığı ahıra
Ak-kula atını bağladı,
yüksek ve ak çadıra
eğilip girdi Er Manas,
yüzyi ormandaki ayıyi andıran
başı dağdaki kaplana benzeyen,
ciyan gözlü, basık yanaklı,
Kırk Çilten başında kolluyor,
Hızır hazır yanında.
Arkasına bakarsan
kırk kişisinin tozu var,
önüne bakarsan,
beş örgülü saçlı var!
Gölgeli yamaçta kışlayan,
doğduğunda koyun ciğeri
büyüklüğünde bir kan pihtısını
sağ avcunda tutan,
gölgelikte erkekliğe ulaşan,
gönlü ile yükselen,
aşık kemiği ilik dolu,
Cakıp-bay'in yavrusu,
asil doğan Er Manas,
eve girip oturdu!
Düşman tartaklayacak olsa sarsılmayan,
boğadan talım alan kullar,
geriye itse kimildamayan,
deveden talım alan kullar,
bu seçilmiş cençüler ata bindiler,
kaplan doğan ateşli canın
ak sarayına geldiler.
Büyük bir şenlik yapıldı,
şenlik de uzun sürdü,
rakı, şerbet aş içtiler,
kazi ile bumbar yediler.
Han çocuğu Kanikéy,

- 1005** басарына эринэт,
күчүгүттөй керилэт,
мойндору койкойот,
богоктору салаңдайт,
казылары эгилэт,
- 1010** карындары эшилэт,
келэнкөр чачпак бир кучак,
май соорыда шалкылдайт,
бала кастай калкылдайт,
күдерүдөй былкылдайт,
- 1015** чынжырлуу көкөр колтуктап
чыны кесе колго алат,
кырк чорого кыдырата көп берэт.
Аракы, шербет аш ичиш,
ала күүгө кирген соң,
- 1020** чоролор таң тамашаа баткан соң,
түш эңкейип келген соң,
улуу бешим болгон соң,
маң-маң үрдү Бай-төбөт!
Бай-төбөт үнүн уккан соң,
- 1025** 'Кокуй, серек, оңбосун!
Чы ит!' деп чыга калат дейт,
кылчайып карап салат дейт-
кеle жатат Калмактар!
Талаға жұғұ тарактап,
- 1030** ыңырчагы шарактап,
көчүп келет Көзкаман.
Асты жагын карасаң,
Коржон-боздой аты бар,
кожогойлуу тону бар,
- 1035** кийс каптуу кылычы,
чотолодой мылтыгы,
урунганы бурама!
Көзкаман жайын сурама!
Көк-ала сакал кулжадай
- 1040** келе жатат Көзкаман.
Анда ерек мыны айтат:
'Айналайн ай жаркын, төрөм,
айткан тууган ошубу?
Чарыгынан чаң чыгат,
- 1045** чалбарынан чуу чыгат,
келе жатат жүйөлөп!
Кудай кылган тентектин
үйүн көрүп салган соң,
сүрдөп кетти күйөлөп!-
- 1050** Бу немени болду?" деп,
"Үч таш тулга бир очок",
айналайн ай жаркын,
мынын кестир'элек көк чочок
мундай жаман неме бул?"
- 1055** күпүрөп кирди о ерек.
Кара кандуу, көк биттүү,
жөленүш сары Алмамбет,
кара кандуу, көк биттүү,

basarına érinet,
küçügüttoy kérilet,
moyndoru koykoyot,
boğoktoru salañdayt,
kazıları égilet,
karındarı éşilet,
kélefiker çäçpák bir kuçak,
may soorida şalkıldayt,
bala kastay kalkıldayt,
küdörüdöy bılıkdayt,
çincirluu kökör koltuktap
çını kése kolgo alat,
kırk çoroğó kidorata köp béret.
Araklı, şérbet aş içip,
ala küügö kirgen soñ,
çorolor tañ tamaşa batkan soñ,
tüş éñkeyyip kélgen soñ,
uluu bésim bolgon soñ,
mañ-mañ ürdü Bay-töböt!
Bay-töböt ünün ukkan soñ,
'Kokuy, sérek, oñbosun!
Çı it!' dép čığa kalat déyt,
kilçayıp karap salat déyt-
kéle catat Kalmaktar!
Talaǵa cüǵu taraktap,
iñırçaǵı şaraktap,
köçüp kélet Közкаман.
Astı caǵın karasañ,
Korcoñ-bozdoý atı bar,
kocoǵoyluu tonu bar,
kiys kaptuu kılıcı,
çotolodoy multiǵı,
urunganı burama!
Közкаман cayın surama!
Kök-ala sakal kulcaday
kélé catat Közкаман.
Anda Sérék mını aytat:
'Aynalayn ay carkın, töröm,
aytkan tuuǵan oşubu?
Çarığınan čań čıǵat,
çalbarınan čuu čıǵat,
kéle catat cüyölöp!
Kuday kılghan téntektin
üyün körüp salğan soñ,
sürdöp kétti kүyölöp!-
Bu némeni boldu?" dép,
"Üç taş tulga bir очок",
aynalayn ay carkın,
mının késtir'elek kök çoçok
munday caman néme bul?"
küpürop kirdi o Sérék.
Kara kanduu, kök bittüü,
cölönüş sarı Almambét,
kara kanduu, kök bittüü,
evin içinde salındı,
enik gibi kuruldu,
boynunu edayla çevirip
gerdanını salladı,
karnına tohum ekilmiş,
Karnı eşilmiş,
saç örgülerinin süsü bir kucak,
tombul kalçasında şakırdıyor,
yavru kaz gibi kımıldayarak,
ceylan gibi titreyerek,
koltuğunda şarap tulumu,
elinde de çini kase,
kırk yiğide bol bol verdi.
Rakı, şerbet içip yemek yiyip,
biraz sarhoş olunca,
yıgitler şenlige dalınca,
ögle vakti gelip de
namaz vakti olunca
bir havlamadır Bay-töböt'te!
Bay-töböt'ün havlamasını iştirince
"Allah kahretsin seni!
Defol buradan, köpek!" diyerek çıktılar,
dört taraflarına baktılar,
gelmekte idi Kalmuklar!
Yük hayvanları bozkırda yankılanıp,
eyerleri şakırdayıp,
geliyordu Közкамan.
Önüne bakarsan,
Korcon-boz isimli bir atı var,
sertleşmiş gocuktan kiyafeti var,
keçe kılıflı kılıcı,
fitilli tüfegi var,
ona rastlarsan canını sıkma,
Közкаман'ın işine burnunu sokma!
Ak sakallı dağ koçu gibi,
geliyor işte Közкамan.
O zaman Serek söyle dedi:
"Ay işığı kıymetli efendim,
sözünü ettiğin akraban bu mu?
Çarığından toz çıkarıyor,
şalvarından toz çıkarıyor,
bak yayan geliyor.
Tanrı'nın yarattığı bu ateşli canın
evini uzaktan görünce,
bir damat gibi geliyor!
Bu ne demek olsa gerek?" dedi.
"Üç taş ile sacayak eder bir ocak,
canım ay işiği,
bak bunun çükü sünnet edilmemiş,
bundan kötü ne olabilir?"
Böyle söylenerek girdi eve Serek.
Kara kanlı, mavi bitli,
dağ çaylağı Almambet,
kara kanlı, mavi bitli,

- кек-жал тәбә Алмамбет
1060 эрдин тиштеп койгон соң,
 кесүн кысып салган соң,
 'Ак булун тенге чачкан кул!'
 ерек түрүп айтат дейт-
 'Ак булун тенге чачкан кул,
1065 Алтай толгон Калмактын
 эр өлтүрүп качкан қул,
 ёс элине батпаган,
 аттай туйлап жатпаган,
 темирден калган ширенди,
1070 Көкчөдөн келген киренди,
 арам кыял шиктир кул!'-
 эркексип кесүн кысып олтурду,
 күбүрөп барып олтурду!
 Кабылан тууган Алмамбет
1075 'Ак-куланы тарт!' деди.
 Ак каңғы эр сырдыгаш
 Ак-кулага токутуп,
 алача көпчүк салдырып,
 алтын быштан тарттырып,
1080 кашка таман жеке өтүк
 темир таман үзөңгү
 төп миндиң, Эр Манас!
 Андан айттың Эр Манас:
 'Карс-карс казанат, чором,
1085 барың атка мининер!'
 Чоролорду карасаң,
 аракы, шербет аш алат,
 байланып жүрдү чоролор.
 'Жаңыдан келген туугандын
1090 өрүлүгүн берем!' деп,
 Манас жүрдү шоодырап.
 Улуу-чынар башинаң
 Кызыл-токой аяғы
 Көзкамандын балдары
1095 алып келип түшүрдү.
 Алтай толгон Калмактан
 көчүп келген Көзкаман,
 кара курсак куругур
 аракы ичиp алган соң,
1100 мастар болуп салган соң,
 аракы ичиp алкынат,
 бала күштай талпынат!
 Энди Батыр Манас дагы айтат:
 'Төмөн кире барганды, чором,
1105 кыйкырык үнүң күсөгүн, чором!
 Кырктын башы, Кыргыным, чором,
 бер' ордуна сен апкел, чором!
 Сар'ала минген Алмамбет, чором,
 бер' ордуна апкел, чором,
1110 Бирге жасса, бир тууган, чором.
 Асылым Сыргак сен boldуң, чором,
 бери ордуна сен апкел, чором!

kök-cal töbö Almambét
 érdin tiştep koygon soñ,
 kösün kisip salğan soñ,
 'Ak bulun téñge çäçkan kul!'
 Sérék turup aytat déyt-
 'Ak bulun téñge çäçkan kul,
 Altay tolğon Kalmaktın
 ér öltürüp kaçkan kul,
 ös élíne batpağan,
 attay tuylap catpağan,
 témirden kalğan şirendi,
 Kökçödön kélgen kirendi,
 aram kıyal şiktir kul!'-
 érkeksip kösün kisip olturdu,
 kübüröp barıp olturdu!
 Kabilan tuuğan Almambét
 'Ak-kulanı tart!' dédi.
 Ak kañğı ér sırdaş
 Ak-kulağa tokutup,
 alaca köpçük saldırıp,
 altın bıştan tarttırip,
 kaşka taman céke ötük
 témir taman üzöñü
 tep mindiñ, Ér Manas!
 Andan ayttıñ Ér Manas:
 'Kars-kars kazanat, çorom,
 bariñ atka miniñer!'
 Çorolordu karasañ,
 araki, şerbet aş alat,
 baylanıp cürdü çorolor.
 'Cañıdan kélgen tuuğandın
 örülüğün bérem!' dép,
 Manas cürdü şoodırap.
 Uluu-çınar başınan
 Kızıl-tokoy ayağı
 Közkamanın baldarı
 alıp kélip tüsürdü.
 Altay tolğon Kalmaktan
 köçüp kélgen Közkaman,
 kara kursak kuruğur
 araki içip alğan soñ,
 mastar bolup salğan soñ,
 araki içip alkınat,
 bala kuştay talpinat!
 Éndi Batır Manas dağı aytat:
 'Tömön kire barganda, çorom,
 kiykirk ünүñ küsögün, çorom!
 Kırktın başı, Kırgınım, çorom,
 bér' orduna sén apkel, çorom!
 Sar'ala mingen Almambét, çorom,
 bér' orduna apkel, çorom,
 Birge cassa, bir tuuğan, çorom.
 Asılım Sırgak sén bolduñ, çorom,
 béri orduna sén apkel, çorom!

kır yeleti erkek kurt Almambet,
 dudaklarını isirdi,
 gözlerini kısıti,
 "Gümüş parasını saçıp savuran kul!"
 dedi Serek ona,
 "Gümüş parasını saçıp savuran kul,
 Altay'ı doldurun Kalmuklardan
 erler öldürüp kaçan kul,
 kendi yurdunda kalmayıp,
 bir at gibi saha kalkan,
 çekiqten fırlayan kırılcım,
 Kökçö'den gelen pislik,
 haram işleyen rezil kul!"
 erkeksi tavırla gözünü yumup
 köpürüp oturdu (Serek).
 Kaplan doğan Almambet,
 "Ak-kula atı getir!" dedi.
 Maden işli alaca eyeri
 Ak-kula'nın üstüne vurdurdu,
 alaca bir minder koydurdu,
 altın kayışlı yuları çekti,
 değerli çizmesiyle özengiye,
 demir tabanlı üzengiye
 basıp Er Manas ata bindi.
 O zaman Er Manas dedin ki:
 "Kah kah gülen yiğitlerim,
 haydi atlara binin!"
 Hele yiğtlere bakın,
 raki, şerbet, aş alarak,
 kuşandı yiğitler.
 "Yeni gelen akrabalara
 ikram yapayım!" deyip
 şakırdayıp Manas çıktı.
 Ulu çınarın başından
 kızıl orman ayağına,
 Közkaman'ın oğullarını,
 alıp aşağıya indirdi.
 Altay dolusu Kalmuklardan
 göçüp gelmişti Közkaman,
 bu yabani çapkınlar hep
 raki alıp içtiğinden,
 sarhoş olmuşlardı,
 rakıdan sallanıyorlardı,
 yavru kuş gibi sendeliyorlardı!
 Er Manas tekrar dedi ki:
 "Tepeden inerken, yiğitlerim,
 sesi pek gür, yiğitlerim!
 Kırklar başı, Kırgınım, yiğidim,
 onları yerlerine sen götür, yiğidim!
 Sarı-ala'ya binen Almambet, yiğidim,
 onları yerlerine sen götür, yiğidim,
 birlikte konaklasak da tek doğan yiğidim.
 Asılım Sırgak sen oldun, yiğidim,
 onları yerlerine sen götür, yiğidim!"

- Алты ордо кылып бер, чором!
Аш кылалы калкыма, чором,
1115 ага кабар беринер, чором!
Ак саргылдан бээ сойуп, чором,
ак сарбашыл кой сойуп, чором,
улуу түлө кылалы, чором!
Чабардарын бай кылып, чором,
1120 чабардарын май кылып, чором,
келиңе кете кигизип, чором,
кемпирге куйрук
чайнатып, чором,
барын бирдкай тен
кылып, чором,
эгине сакал койолу, чором!
1125 Эрдинен мурут алалы, чором!
Дин Бусурман кылалы, чором!
Жаңыдан келген тууганы,
Калмактан келген тууганы
алт' ордого киргисти,
1130 эгине сакал койду дейт,
эрдинен мурут алды дейт,
бисмилланы билгизип,
дин Бусурман кылды дейт!
Дин Бусурман кылган соң,
1135 асыл тентек дагы айтат:
'Эгине сакал койуппус, чором,
эрдинен мурут алышпыс, чором,
дин Бусурман кылыппыс, чором,
аш кылалы, калкым бар, чором!
- 1140** Ага кабар беринер, чором!
Ат байлабай койbosун, чором,
өкүнчүсү
болбосун, чором!
Ат байгесин айтайн, чором!
Башкы аттын байгеси, чором,
1145 алтымыш жамбы саямын, чором;
аяккы аттын байгеси, чором,
кызыл куйрук нар саям, чором!
Чочогун кесип алалы, чором,
анда Алдалап салалы, чором!
- 1150** Кара-буура оосында, чором,
уй каймакка семирген, чором,
сары майын кемирген, чором,
Байдын уулу Bakay-bay, чором!
Кудай дешкен дос эле, чором
- 1155** кадыр кисмет
киш'эле, чором-
Бакайга кабар бер, чором!
Байдын уулун чакырды,
Байдын уулу ol Bakay
улуу түлө кылды дейт.
- 1160** О түлөдүн башында
Ак-баңкылдай күлүктү
минип алдын, Эр Bakay,

Altı ordo kilip bér, çorom!
Aş kılalı kalkıma, çorom,
ağa kabar bériñer, çorom!
Ak sarğıldan bee soyup, çorom,
ak sarbaşıl koy soyup, çorom,
uluu tülö kılalı, çorom!
Çabardarın bay kilip, çorom,
çabardarın may kilip, çorom,
kéliñe kête kigizip, çorom,
kémpirge kuyruk
çaynatıp, çorom,
barın birdkay téñ
kilip, çorom,
egine sakal koyolu, çorom!
Érdinen murut alalı, çorom!
Din Busurman kılalı, çorom!
Cañidan kélgen tuuğanı,
Kalmaktan kélgen tuuğanı
alt' ordoño kirkisti,
egine sakal koydu déyt,
érdinen murut aldı déyt,
bismillanı bilgizip,
din Busurman kıldı déyt!
Din Busurman kılğan soñ,
asıl téntek dağı aytat:
'Egine sakal koyuppus, çorom,
érdinen murut alippis, çorom,
din Busurman kılıppis, çorom,
aş kılalı, kalkım bar, çorom!
Ağa kabar bériñer, çorom!
At baylabay koybosun, çorom,
ökünçüsü
bolbosun, çorom!
At baygesin aytayn, çorom!
Başkı attın baygesi, çorom,
altmış cambi sayamın, çorom;
ayakkı attın baygesi, çorom,
kızıl kuyruk nar sayam, çorom!
Çocoğun késip alalı, çorom,
anda Aldalap salalı, çorom!
Kara-buura oosında, çorom,
uy kaymakka sémirgen, çorom,
sarı mayın kémirgen, çorom,
Baydın uulu Bakay-bay, çorom!
Kuday déşken dos éle, çorom
kadir kismet
kiş'éle, çorom-
Bakayga kabar bér, çorom!
Baydın uulun çakırdı,
Baydın uulu ol Bakay
uluu tülö kıldı déyt.
O tülödün başında
Ak-baňkılday külüktü
minip aldiñ, Ér Bakay,
Altı han çadırı kuruver, yiğidim!
Aş vereyim halkıma, yiğidim,
ona haber verin, yiğitlerim!
Ak kısrak kesin, yiğitlerim,
ak baş koyun kesin, yiğitlerim,
ulu dileklerde bulunalım, yiğitlerim!
Elçilerini zengin edeyim, yiğitlerim,
elçilerini semirteyim, yiğitlerim,
geline gelinlik vereyim, yiğitlerim,
ihtiyarına kuyruk
çığneteceğim, yiğitlerim,
hepsine bir ikramda
bulunayım, yiğitlerim,
çenesine sakal uzatalım, yiğitlerim,
dudağından bıyığı alalım, yiğitlerim,
Biz onu müslüman kılalım, yiğitlerim!"
Bu yeni gelen akrabalı,
Kalmuklardan gelen akrabalı,
altı han çadırına koydular.
Çenesine sakal uzattılar,
dudağından bıyığı aldılar.
Bismillah l' öğrettiler,
onları müslüman ettiler.
Onları müslüman edince,
ateşli can bu asıl dedi ki:
'Çenesine sakal uzattık, yiğitlerim,
dudağından bıyığı aldık biz, yiğitlerim,
dinini müslüman kıldık biz,yiğitlerim,
halka bir aş verelim, yiğitlerim!
Herkese haber verin, yiğitlerim!
Bağlı hiç at kalmasın, yiğitlerim,
hakkımızda söz söyleyen
kalmasın, yiğitlerim!
Koşu ödülünü söyleyeyim, yiğitlerim!
Birinci ata ödül, yiğitlerim,
altmış cambi koyuyorum, yiğitlerim,
son gelen ata ödül, yiğitlerim,
kızıl kuyruklu deve koydum, yiğitlerim!
şimdî sünnet edelim, yiğitlerim,
ederken Allah'a yalvaralım, yiğitlerim!
Kara-buura ağzında, yiğitlerim,
kaymakla semiren, yiğitlerim,
tereyağıyla beslenen, yiğitlerim,
Bay'in oğlu Bakay-bay, yiğitlerim,
Tanrı'nın bize bir lütfudur, yiğitlerim,
kadir bilir kışmeti bol
bir kişidir, yiğitlerim,
Bakay'a haber verin yiğitlerim!"
Bay'in oğlunu çağırdı,
Bay'in oğlu Bakay da
ulu bir dilek söyledi.
O dileğin sonunda,
yürük atın Ak-bankıl'a
bindin sen ey Er Bakay

- бала кастай калкылдап,
эл башкардың, Эр Бакай!
- 1165** Ак-кула чыкты аттардан!
Ат байгеси бүткөн соң,
журтка дилде чачкан соң,
карагайдан табыт жардырып,
ара-минен тарттырып,
- 1170** меселенди кылдырып,
мойн турук кылдырып,
асыл жерде дадалга,
тө көтөргөн балбанга
башын бекем койдуруп,
- 1175** балта-минен бастырып,
Калмактардың чохогун
керки-минен кестирип,
Бусурман кылып койду дейт,
беш'бак намас билгизип,
- 1180** көтүнө тарат талдырып!
Куран китең койнунда,
бир Бусурман болгон соң,
Күдрөт сөсү оосында
жаттың эле Көзкаман,
- 1185** алтынды жестей бурашып,
журтун ақыл сурашып.
Меселен кылып жаткан соң,
атанып жүрүп бакырды,
Көзкамандың балдарын
- 1190** кырк чоро ар кимиши чакырды!
Аракы берди ақыртып,
ат мингисти чакыртып,
жаңыдан келген тууганды
окшош сийлап чакырды.
- 1195** Бир күндердө болгон соң,
Көзкаман туруп мыны айтат,
балдарына деп айтат:
'Алда, балдар, кеп айтам!
Бери кара, сөс айтам!'
- 1200** Үч күрөнүү Калмактан
көчүп келген жайып бар,
талага жүгүм тарактап,
ыңырчагым чарактап.
Алтай толгон
Калмакта (?),
- 1205** балдар, анда кабар укканды,
Кудай кылган Манастың
кабарын угуп көчкөндө,
келдим эле тууганга.
Келинime кете кигисти,
- 1210** кемпириме куйрук чайнатты.
Балдар, Көк-адыр чыга жайлаңар!
Чыбырата бээ байлаңар!
Курчутуп кымыс жийңар,
кутуртуп аракы жийңар!
- 1215** Эр Назар тийген кул экен-
- bala kastay kalkıldıap,
el başkardıñ, Ér Bakay!
Ak-kula çıktı attardan!
At baygesi bütkön soñ,
curtka dilde çäçkan soñ,
karagaydan tabit cardırıp,
ara-minen tarttırip,
meseleñdi kıldırıp,
moyn turuk kıldırıp,
asil cérdé daldalga,
tö kötörögön balbanğa
başın békem koydurup,
balta-minen bastırıp,
Kalmaktardin çoçoğun
kérki-minen késtirip,
Busurman kılıp koydu déyt,
bés'bak namas bilgizip,
kötünö tarat taldırıp!
Kuran kitеп koynunda,
bir Busurman bolgon soñ,
Küdröt sösü oosında
cattıñ éle Közkaman,
altındı céstey buraşıp,
curtun aklı suraşıp.
Meselef kılıp catkan soñ,
atanıp cürüp bakırdı,
Közkamandın baldarın
kırk çoro ar kimişi cakırdı!
Araki bérdi akırtıp,
at mingisti cakırtıp,
cañıdan kélgen tuuğandı
okşoş siylap cakırdı.
Bir kündördö bolgon soñ,
Közkaman turup mını aytat,
baldarına dép aytat:
'Alda, baldar, kép aytam!
Béri kara, sös aytam!
Üç küröntü Kalmaktan
köçüp kélgen cayıp bar,
talaga cügüm taraktap,
iñirçağım çaraktap.
Altay tolgon
Kalmakta (?),
- baldar, anda kabar ukkanda,
Kuday kılghan Manastın
kabarın ugup köçköndö,
keldim éle tuuğanǵa.
Kélinime kéte kigisti,
kémpirime kuyruk çaynattı.
Baldar, Kök-adır čığa caylañar!
Çibırata bee baylañar!
Kurçutup kímis ciyñar,
kuturtup arakı ciyñar!
Ér Nazar tiygen kul ekendip

yavru kaz gibi kımıldayarak,
halkın başına gittin Er Bakay!
Ataların hepsini yendi Ak-kula!
Yarış şenliği bitince,
halka altın saçılıncı,
çam tahtaları kestirip,
aralarını yardımında,
Bismillah dedirip,
boyunlarını eğdirip,
asil doğan bir kahramana,
şöhret salan bir pehlivana,
başını sıkı tutturup,
balta ile bastırıp
Kalmukların çükünü
biçak ile kestirdi,
böylece müslüman etti,
beş vakit namaz kıldırıp
kiçini taharet ettirdi!
Kur'an-ı Kerim koynunda
onlar müslüman olunca,
Tanrı'nın sözleri ağzında,
Közkaman
altını bakır gibi bürküp,
halktan aklı danışıp.
Bismillah dedikten sonra
atla gezip bağırdı,
Közkaman'ın çocukların
kırk yiğidin her biri misafir çağırıldı!
Rakı verip ağırladı,
binecek at verdi,
yeni gelen akrabaların
hepsine aynı şekil hürmet edildi.
Böylece bir kaç gün geçince,
Közkaman yerinden kalkıp,
çocuklarına şöyle dedi:
"Dinleyin, çocuklar, bir şey diyeceğim,
buraya bakın, bir söz diyeceğim!
Üç Kalmuk küməsinden ben
göçüp geldim buraya,
yüküm bozkırda yankılanıp,
yük eyerlerim şakırdayıp.
Altay dolusu Kalmukların
yanında iken,
çocuklarım, orada haber aldım,
Hüda pesend Manas'tan.
Bu haber üzerine buraya göctüm,
akrabalarımın yanına geldim.
Gelinlerime güzel kıyafet verdi o,
ihtiyaç kadınlara kuyruk çiğnetti!
Çocuklar, Kök-adır'a çıkip yayılın!
Genç kısrakları bağlayın,
bolca kuvvetli kımız yapın,
çokça güçlü rakı hazırlayın!
Er Nazar'in sevdigi o

- Кудай кылган Манасты
бери чакырып алыңар!
Аракы берип салыңар!
Ат мингизип алыңар!
- 1220** Макул сийлап салыңар!"
Аракы, шербет аш жийп,
асыл жерден акырып,
Батыр Манас чакырып,
бал кайнатты Манаска.
- 1225** 'Чакырам!' деп Чагалдай
Коржон-бозго минет дейт,
кырк чорого барат дейт.
Батыр тууган Манаска
барып кебин айтальбай,
- 1230** Манас тильти баталбай,
'Кырк чородон угар!' деп,
кайта салды Чагалдай.
Чаап келе жаткан соң,
кырк чоро турду чогулуп.
- 1235** Кырк чоро келет кастырып,
кеle жатат бастьрып.
Төгөрөтө марады-
асты ерек онбосун!-
кырк чоронун ичин карады:
- 1240** 'Айналайн ай жаркын, чоро,
асылым төрөм Кан экен,
өзү күн жаркын, чоро,
тооба төрөм
Кан экен!
Теккаси жок эчкидкай
- 1245** телмирип кантип барабыс?
Ботосу жок төөдөй
босоруп кантип барабыс?
Асыл жерден желка көр,
кабылан тууган төрөмо
- 1250** Алмамбет өзүн келе көр!
Атка минип Алмамбет
кабылан тууган төрөгө
желип өзү келет дейт.
Алтын тактуу акырга
- 1255** Сар'ала-минен түрс түштү.
Бели (?) керим Каныкей
түбүрт угуп алган соң,
чынжырлуу көкөр колтуктап,
ашкере сулуу киши экен,
- 1260** ақыл артык күң экен-
Каныкей басып чыкты дейт:
'Айналайн ай жаркын, уул,
өзү жакшы күн жаркын, уул,
асты төрөм ойготпо, уул!
- 1265** Туугандын иши жаман иш, уул!
Аракы ичиp болгон соң,
төрөм айп болбосун!
Жанбашы толгон ок бolor,
- Kuday kılğan Manastı
béri çakırıp alıñar!
Arakı bérüp salıñar!
At mingizip alıñar!
Makul siylap salıñar!"
Arakı, şerbet aş ciyp,
asil cérdən akırıp,
Batır Manas çakırıp,
bal kaynattı Manaska.
'Çakıram!' dép Çagalday
Korcoñ-bozgo minet déyt,
kirk çoroğو barat déyt.
Batır tuuğan Manaska
barıp kébin aytalbay,
Manas tipti batalbay,
'Kirk çorodon ugar!' dép,
kayta saldı Çagalday.
Çaap kéle catkan soñ,
kirk çoro turdu çogulup.
Kirk çoro kélet kastırıp,
kéle catat bastırıp.
Tögörötö maradı-
astı Sérék oñbosun!
kirk çoronun için karadı:
'Aynalayn ay carkın, çoro,
asılım töröm Kan éken,
özü kün carkın, çoro,
tooba töröm
Kan éken!
Tekkasi çok éçkidkay
télmirip kantip barabis?
Botosu çok töödöy
bosorup kantip barabis?
Asıl cérdən célka kör,
kabilan tuuğan törömö
Almambét özüñ kéle kör!
Atka minip Almambét
kabilan tuuğan törögö
célép özü kélet déyt.
Altın taktuu akırğa
Sar'ala-minen türs tüstü.
Beli (?) kérím Kanıkéy
tübürt ugup alğan soñ,
çincirluu kökör koluktaptap,
aşkere suluu kişi éken,
aķıl artıq kiiñ éken-
Kanıkéy basıp çıktı déyt:
'Aynalayn ay carkın, uul,
özü cakşı kün carkın, uul,
asti töröm oygotpo, uul!
Tuuğandın işi caman iş, uul!
Arakı içip bolgon soñ,
törömö ayp bolbosun!
Canbaşı tolgon ok bolor,
- Hüda pesend Er Manas'ı
buraya aşa çağırın!
Bol raki ile ağırlayın!
Atlara bindirip onu,
layıkıyla ağırlayın!"
Raki, şerbet, aş hazırlatıp
asil yerden bağırıp,
Er Manas'ı çağırıp
bal kaynattı Manas'a.
Çağırmak için Çagalday
Korcon-boz'a bindi,
kirk yiğidin yanına gitti.
Bahadır doğan Manas'a
vardı söz söyleyemedi,
Manas'ın yanına çıkmadı,
kirk yiğitten haberi duyar diye,
geri döndü Çagalday.
Hemen fırlayıp gidince o,
kirk yiğit toplandı,
kirk yiğit gidip kıştırdı,
varıp bastırdı.
Atalarının ayak izleri hep yer etti.
Fakat Serek yok olası
kirk yiğide baktı:
"Ay ışığı sevgili yiğitler,
asil doğan bir efendimiz hanımız var.
Ey gün ışığı yiğitler,
tövbe bizim bir efendimiz,
hanımız var!
Tekesi olmayan keçiler gibi
sağa sola bakınıp nasıl yola çıkarız?
Yavrusu olmayan develer gibi
neşesiz nasıl yola gideriz?
Asıl olan han yerinden
kaplan doğan efendimize
Almambet kendisi gitsin!"
Atına binip Almambet
kaplan doğan efendiye
kalkıp bizzat kendisi gitti.
Altın kakmalı kapıda
Sarı-ala'yı durdurdu.
Kerim olan Kanıkéy
eşinen atı iştirince,
zincirli tulumu koltuğuna alıp
hepsinden güzel olan,
kızların en akıllısı olan
Kanıkéy evden çıktı.
"Canım ay ışığı oğul,
kendi güzel, gün ışığı oğul,
efendimizi uyandırma, oğul!
Akrabaların işi fena iş, oğul!
Orada raki içilince
efendine ayıp gelmesin, oğul!
Kalçaları ok dolu, oğul,

MANAS DESTANI

- жанында чоро жок болор!
1270 "Эки тууган урушса,
 эр теніле табышар,
 әптер тууган болгон соң,
 жаңыдан келген тууганга
 уят болуп кантем?" дейт.
- 1275** Чоролор кетер жайына,
 Бербөлжүн турар ақырып,
 Кекчекөз турар булкушуп,
 кекиртек салтуу чот болот
 кармап алар сабынан,
- 1280** Темир асыл Кабырдын
 төрөмө жаскай бергенде,
 төрөмө айп болбосун!
 Бериште тайып кетпесин!
 Өзүңөр барып ичип кел!
- 1285** Болсо болсун!" дейди дейт.
 Ақылман тууган кул экен,
 Алмамбет кайта желди дейт,
 кырк чорого келди дейт.
 Кырк чорого келген соң,
- 1290** Алмамбет туруп айтат дейт:
 'Э, чоролор, тура тур!
 Алда, төрөм кас болуп,
 батыр төрөм мас болуп,
 Каныкей, курусун,
- 1295** Эртен-минен аракты
 төрөмө берип салыптыр,
 мастар болуп калыптыр!
 Аракы ичип алкынып,
 мастар болуп талпынып,
- 1300** Төрөм жатып калыптыр!
 Өзүбүс элка баралы!
 Тамашасын көрөлү!
 Аракы ичип келели!"
 Алмамбет аны айткан соң,
- 1305** Ерек туруп айтат дейт:
 'Алмамбет, кандай немесин?
 Ар качаннан бир качан
 Каныкей тилин сүүлойсун!
 Кылчайып карап койгондо,
- 1310** Бир өпкөнсүп каласын!
 Ыржайып күлүп койгондо,
 бир алгансып каласын!
 Өзүм эле барам!" дейт.
 Асты ерек онбосун!-
- 1315** Кек-чебич-минен салды дейт.
 Бура тарта бергинче,
 Алмамбет ачуу жаман келди дейт-
 он экиден өргөн булдурсун
 тартып ийди еректи,
- 1320** Жагы кетти жарылып,
 кара кан кетти жайылып!
 Ерек туруп ыйлайт дейт:

canında çoro çok bolor!
 "Éki tuuğan uruşsa,
 ér téñile tabışar,
 éptep tuuğan bolgon soñ,
 cañidan kélgen tuuğanga
 uyat bolup kantem?" déyt.
 Çorolor kéter cayına,
 Börbölcün turar akırıp,
 Kökçököz turar bulkuşup,
 kékirtek saptuu çot bolot
 karmap alar sabınan,
 témir asıl Kabirdin
 törömö caskay bérğende,
 törömö ayp bolbosun!
 Bérişte tayıp kétpesin!
 Özüñör barıp içip kél!
 Bolso bolsun!" déydi déyt.
 Akılmân tuuğan kul éken,
 Almambét kayta céldi déyt,
 kirk çoroğó kéldi déyt.
 Kirk çoroğó kélgen soñ,
 Almambét turup aytat déyt:
 'É, çorolor, tura tur!
 Alda, töröm kas bolup,
 batır töröm mas bolup,
 Kanikéy, kurusun,
 érten-minen araktı
 törömö bérüp salıptır,
 mastar bolup kalıptır!
 Arakı içip alkınıp,
 mastar bolup talpınıp,
 töröm catıp kalıptır!
 Özübüs élka baralı!
 Tamaşasın körülü!
 Arakı içip kéleli!"
 Almambét anı aytkan soñ,
 Sérék turup aytat déyt:
 'Almambét, kanday némesin?
 Ar kaçannan bir kaçan
 Kanikéy tilin süülöysün!
 Kılçayıp karap koygondo,
 bir öpkönsüp kalasın!
 Ircayıp külüp koygondo,
 bir algansıp kalasın!
 Özüm éle baram!" déyt.
 Astı Sérék oñbosun!-
 Kök-çebiç-minen saldı déyt.
 Bura tarta bérğinče,
 Almambét açuu caman keldi déyt-
 on ékiden örgön buldursun
 tartıp iydí Sérékti,
 çağı kétti carılıp,
 kara kan kétti cayılp!
 Sérék turup ıylayt déyt:

yanında yiğitleri olmayacak, oğul!
 İki akraba vuruşsa, oğul,
 erlikte denk olur onlar,
 aynı kandan doğmuşlardır,
 yeni gelen akrabalardan
 korkarım zarar gelecek!
 Yiğitler çıkıştı gidecekler,
 Börbölcün bağıracak,
 Kökçököz kalkarak
 süslü saplı hançerini,
 sapından yakalayacak,
 kafının demir çeliği
 efendimize çevrilecek.
 Efendime ayp gelmesin!
 Melek kaçış gitmesin!
 Sen gidip iç de gel!
 En iyisi bu olacak!"
 Akıllı doğmuş bir kul olan
 Almambet de geriye döndü,
 kirk yiğidin yanına geldi.
 Kırk yiğidin yanına gelince,
 Almambet dedi ki:
 "Ey yiğitler durun,
 efendimizin hali fena,
 bahadır efendimiz sarhoş olmuş,
 kuruyası Kanikey,
 ona erken rakı vermiş,
 asıl doğan efendimiz de
 sarhoş olup kalmış!
 Rakı içip sallanınca
 sarhoş olup kalmış,
 efendim yatıp kalmış!
 Oraya kendimiz gidelim,
 şenliklerini görelim!
 Rakı içip gelemelim!"
 Almambet böyle deyince,
 Serek varıp dedi ki:
 "Almambet bu ne demekti?
 Söyle ne vakitten beri,
 Kanikey'in diliyle konuşuyorsun!
 Sana göz ucuyla bir bakınca
 onu öpecek gibi oluyorsun!
 Gümümseyip tebessüm edince
 alıklaşıp kalıyorsun!
 Ben kendim ona gideyim!"
 Er Serek olmaz olası,
 Kök-çebiç adlı atına bindi,
 fakat atını döndürünce
 Almambet hiddetle koştı,
 on iki örgülü kamçıyı,
 Serek'e indirdi.
 Yanağı çatlayıp yarıldı,
 kara kan akıp yayıldı!
 Er Serek inleyip dedi ki:

- ‘Кудай бардыр Калмак кул,
төрөмнүн кордук көрбесөм,
1325 сенден кордук кек тарттым!
Алмамбет, сага кылбасам!’
Кайта салды бу ерек,
“Алтын Мечит” ақырга
Кек-чебичти байлады.
- 1330** Түбүрт укту Каныкей:
бутундагы жек’ötük
тарсылдата басты дейт!-
Каныкей жұғұруп чыгып келди дейт!
Асты ерек оңбосун!-
- 1335** Эпчи жакта, эр жакта
түбүрттү андан угусту,
тегерене басты дейт.
Каныкейдәй куругур
‘Кайсы жакка кетти?’ дейт.
- 1340** Асты ерек оңбосун!-
тегерене басты дейт,
үйгө кирип келди дейт.
‘Барыңғы төшөк баскан кул,
мерекеге баткан кул,
- 1345** күн тийгінче жаткан кул,
шашке кылып окуйм!’ деп
жаткан экен Эр Манас.
Сарыккы (?) аа Ак-олпок
этегинен тартат дейт:
- 1350** ‘Акай, төрөм, не болдуң,
батыр төрөм, не болдуң?
Күндөр тийп калыптыр,
күнөгө батып калыпсын!
Окуй көргөн, ай жаркын,
- 1355** жаңыдан келген тууганың
өрүлүк кыла чакырды-
бир көөнүне албайбы,
жаман көрүп салбайбы?
Батыр төрөм, турсаңчы!'
- 1360** Уйку сүрө көстөрдү
ачып алдың, Эр Манас,
алтын түяк жек’ötük
ак бутуна салды дейт,
келе бото чалы кур
- 1365** белине бекем чалынды,
ак-каңғы эр сырдығач
Ак-кулага токуду,
кашка таман жек’ötük
темир таман үзенғү
- 1370** [теппей] ыргып миндиң, Эр Манас!
Бастырып бара жатканда,
кылчайып карап салғанда,
еректи көрө койгондо,
анда айттың, Эр Манас:
- 1375** ‘Кокуй, ерек, не болду?-
Уруштан келдинби, ерек?
- ‘Kuday bardır Kalmak kul,
törömnün korduk körbösüm,
sénden korduk kök tarttım!-
Almambét, sağa kılbasam!’
Kayta saldı bu Sérék,
“Altın Méçit” akırğa
Kök-çebiçti bayladı.
Tübürt uktu Kanikéy:
butundağı cék’ötük
tarsıldata bastı déyt!-
Asti Sérék oñbosun!-
épçi cakta, ér cakta
tübürttü andan uğustu,
tégerene bastı déyt.
Kanikéydey kuruğur
‘Kaysı cakka kétti?’ déyt.
Asti Sérék oñbosun!-
tégerene bastı déyt,
üygö kirip kéldi déyt.
‘Barıñğı töşök baskan kul,
mérekege batkan kul,
kün tiyginče catkan kul,
şaşke kılıp okuym!’ dép
catkan éken Ér Manas.
Sarıkki (?) aa Ak-olpok
éteginden tartat déyt:
‘Akay, töröm, né bolduň,
batır töröm, né bolduň?
Kündör tiyp kalıptır,
künögö batıp kalıpsın!
Okuy körgön, ay carkın,
cañidan kélgen tuuganıň
örülük kila çakırkı-
bir köönünö albaybi,
caman körüp salbaybi?
Batır töröm, tursańçı!’
Uyku sürö köstördü
açıp aldiň, Ér Manas,
altın tuyak cék’ötük
ak butuna saldı déyt,
kéle boto çalı kur
bélíne békem çalındı,
ak-kañğı ér sırdaǵaç
Ak-kulaǵa tokudu,
kaška taman cék’ötük
témir taman üzöñgü
[téppey] ırgıp mindiň, Ér Manas!
Bastırıp bara catkanda,
kilçayıp karap salganda,
Sérékti körö koygóndo,
anda ayttriň, Ér Manas:
‘Kokuy, Sérék, né boldu?-
Uruştan kéldiňbi, Sérék?’
- “Kalmuk uşağı, Allah büyütür,
efendim beni aşağılamadı,
sen beni aşağıladın!
Almambet, ben sana gösteririm!”
Serek geri döndü,
altın kakmalı kapıya
ati Kök-çebiç'i bağladı.
Kanikéy nal sesini duydu,
ayağındaki değerli çizmelerle
bir şangrııyla geldi Serek!
Kanikéy evden dışarı çıktı,
olmaz olası Serek
önce kadınların sonra erkeklerin
tarafından dolandı,
evin etrafını dolaştı.
Kanikéy şaşırmıştı,
“Ne tarafa gitti?” diye.
Er Serek olmaz olası
evin etrafını dolaştı,
sonra evin içine girdi.
“Yumuşak döşeğe gömülen kul,
düğün zevkine batan kul,
güpegündüz yatan kul,
ögle olmuş utan!” diye kendi kendine,
uzanmış yatıyordu Er Manas.
Oku ile ak zırhını
eteğinden çekip sarstı Serek:
“Ey Er efendim, sana ne oldu?
Bahadir efendim, ne oldu?
Bak üstüne güneş doğmuş,
sen hala yatıyorsun.
Gözünü aç bak, ay ışığı efendim,
bak yeni gelen akrabaların seni
şerefine verdikleri ziyafete çağırıldılar.
Sonra darılmazlar mı?
Sana kızmazlar mı?
Bahadir efendim kalksana!”
Uykulu gözlerini
açıtı o zaman Er Manas,
altın işleme çizmeleri
ak ayaklarına giydi,
deve derisinden kemeri
beline sımsıkı sardı.
Süslü alaca eyeri de
Ak-kula'y'a koydurdu,
değerli çizmesini özengiye
demir tabanlı üzengiye
değirmeden ata atladı Er Manas.
Sen böylece gelirken,
göz ucuyla bakiyorken
Serek'i görüverince,
sen ona dedin ki Er Manas:
“Aman, Serek, sana ne oldu?
Vuruşmadan mı geliyorsun, Serek?”

- Көрүштөн келдиңби, ерек?
Жағыңда болду кара кан-
бу кан кайдан болду?" дейт.
1380 Анда ерек сен айттың:
'Аты жакшы, ай жаркын, төрөм,
өзү жакшы, күн жаркын, төрөм,
бирге жассам, бир туудум, төрөм,
мен Манастан
кем эмес, төрөм!
1385 Кечке ак тенге булун чачкан кул,
Алтайлаган Калмактан,
Күнкөйлөгөн Калмактан
эр өлтүрүп качкан кул,
өс журутунда жатпаган,
1390 өс элинде батпаган,
кабылан тууган Алмамбет,
ошу кул чапты жагымды,
кара каным чыгарды!
Батыр төрөм, Эр Манас,
1395 систем кордук көрбедүм,
Алмамбеттей Калмактан
мен кордукти көп көрдүм!
Мыны-минен турбасам,
аты жакшы, ай жаркын, төрөм,
1400 өзү жакшы, күн жаркын, төрөм,
жа Алмамбетти алып жүр,
жа-да мени алып жүр!
Ошу кулдун кордугун
мен жаман көрдүм, төрөм!
1405 Анда айттың, Эр Манас:
'Аты жакшы, ай жаркын, чором,
өзү жакшы, күн жаркын, чором,
анын бери жагында, чором,
ак сөк кандын баласы-
- 1410** асыл тууган Алмамбет,
ачуу келсе, сени урат,
ачуу келсе, мени урат!"
Анда ээк ыйлайт:
'Кокуй, төрөм, не дейсин?-
1415 Ар качаннаң бир качан
Алмамбет кебин сүүлөйсүн!"
Жагынын каны жууган соң,
Батыр Манас келе жатат.
Тууганнаш аш ичип,
- 1420** арактары мол ичип,
тамаша кылып жаткан соң,
Кудай урду Калмакты:
аракы мастар болгон соң,
семисчилик кылган соң,
- 1425** кекиртек саптуу чот болот
кармар алды сабынан,
сууруп алды кабынан,
кагып ийди Манасты-
уч таш тулга бир очок,

Körüstön kéldiñbi, Sérék?
Cağıñda boldu kara kan-
bu kan kaydan boldu?" déyt.
Anda Sérék sén ayttıñ:
'Atı cakşı, ay carkın, töröm,
özü cakşı, kün carkın, töröm,
birge cassam, bir tuudum, töröm,
mén Manastan
kém émes, töröm!
Kécke ak téñge bulun çäçkan kul,
Altaylağan Kalmaktan,
Künköylögön Kalmaktan
ér öltürüp kaçkan kul,
ös curtunda catpağan,
ös élinde batpağan,
kabilan tuuğan Almambét,
oşu kul çaptı çağımızdı,
kara kanım çığardı!
Batır töröm, Ér Manas,
sisten korduk körbödüm,
Almambettéy Kalmaktan
mén korduktı köp kördüm!
Mini-minen turbasam,
ati cakşı, ay carkın, töröm,
özü cakşı, kün carkın, töröm,
ca Almambétti alıp cür,
ca-da mén alıp cür!
Oşu kuldun kordugun
mén caman kördüm, töröm!"
Anda ayttıñ, Ér Manas:
'Atı cakşı, ay carkın, çorom,
özü cakşı, kün carkın, çorom,
anın béri çağında, çorom,
ak sök kandın balası-
asil tuuğan Almambét,
açuu kelse, séni urat,
açuu kelse, mén urat!"
Anda Sérék ılayat:
'Kokuy, töröm, né déysin?-
Ar kaçannan bir kaçan
Almambét kébin süülöysün!"
Cağının kani cuuğan soñ,
Batır Manas kéle catat.
Tuuğannaş aş içip,
arakları mol içip,
tamaşa kilip catkan soñ,
Kuday urdu Kalmaktı:
arakı mastar bolgon soñ,
sémışçilik kılğan soñ,
kékirtek saptuu çot bolot
karmap aldı sabınan,
suurup aldı kabınan,
kağıp iydi Manasti-
uç taş tulga bir oçok,

Görüşmeden mi geliyorsun, Serek?
Yanağın kara kan içinde,
bu kan nereden geldi ki?"
O zaman Er Serek dedin ki:
"Adı güzel ay ışığı efendim,
kendi güzel, gün ışığı efendim,
doğalı seninle yaşıyorum töröm,
ben Almambet'ten
kem değilim efendim!
Bütün parasını saçan kul,
Altay'daki Kalmuklardan,
Künköy'deki Kalmuklardan
er öldürüp kaçan bu kul,
Kendi evinde yapamayan,
kendi yurdunda edemeyen
kaplan doğan Almambet,
iştir bu kul vurdum yanağıma,
kara kanımı akıttı!
Bahadir efendim, Er Manas,
sizden kötülük görmedim ben,
Kalmuk olan Almambet'ten,
çok kötülük gördüm ben,
artık onunla yaşamam.
Adı güzel ay ışığı efendim,
kendi güzel ay ışığı efendim,
ya Almambet'i uzaklaştı,
yahut beni uzaklaştı!
Bu kulun ettiği kötülik,
beni çok kızdırıldı, efendim!"
O zaman Er Manas dedi ki:
"Adı güzel, ay ışığı yiğidim
kendi güzel, gün ışığı yiğidim,
ama o, yiğidim,
gerçek han çocuğudur,
asil doğan Almambet,
kızııp sana vurmuştur,
kızarsa bana da vurabilir!"
O zaman Serek ağlayarak:
"Aman, efendim, ne diyorsun?
Her vakit sen, her zaman
Almambet'ten taraf oluyorsun!"
Yanağındaki kani yıkayıncı,
bahadır Manas beraber gitti.
Akrabalarla yemek yiyip,
bol bol rakı içip
eglendiler, derken
Hüda Kalmukları çarptı,
rakıdan sarhoş olunca,
adamaklı yiyp içince
içlerinden biri güzel saplı hançeri,
sapından yakaladı,
kınından çıkardı,
Manas'a sapladı,
üç taş ile saçayak bir ocak,

- 1430** кестирелек көк чочок,
чот болот-минен какты дейт!
Такианын астына,
жасы маңдай үстүнө
учу барып тииди'ле!
- 1435** Алда Таала бир Кудай
арман кылдың Эр Манас,
сүу жакалай жалбысты!
Алда Таалам Күдүрөт,
не жасадың жаңғысты?
- 1440** Жаңғырактуу кыядан,
бу Күдрөт жаңыс кылдың уядан!
Жанбашы толгон ок болду,
жанында чоро жок болду!
Кызык ичип кеткен соң,
- 1445** кызык уруш болгон соң,
ал атасы Көзкаман
арасына түшкөн соң,
арачалап салган соң,
айрылып кеттиң, Эр Манас.
- 1450** Каныкейге барган соң,
кайтып үйгө кирген соң,
Каныкейге сен жаттың,
уйктап калдың кашында.
Эртен таң аткан соң,
- 1455** күн жарыгы чыккан соң,
анды турдуң, Эр Манас.
Эртен туруп дагы айтат,
Батыр Манас ақырат,
чоролорду ат атынан чакырат:
- 1460** 'Мурат-алым, Мурат-бек, чором,
мындай чапкан Куат-бек, чором,
эжемнен тууган женим, чором,
Элим, ейит, эки уул, чором,
Казактардын Каргандай, чором,
- 1465** Мырза, жаш уул, сен, чором,
Бөрүнүн уулу Бөрүчүм, чором,
Ак-кулам аксап кеткенде, чором,
алтын така, жес мыкты
бек тақалап беричип, чором,
- 1470** Кенендин уулу Кен-жанбай, чором,
Конгуроолу-байдын
Кош-абыш, чором,
Ачыктын уулу Жаш-жигит, чором,
Үмөт, Жайзаң, эки уул, чором,
- 1475** төлгөчү кара Төлөгүм, чором,
жороочу Кара-бадышам, чором,
Куу-чабдар минген
Эр Чалбай, чором,
түндө түлкүнүн исин
жаңылбас, чором,
Түрсүн-тайлак, Шуутум, чором,
түтөп турған мылтыкка, чором,
- 1480** түрс качырып урушкан, чором,

késtirelek kök çoçok,
çot bolot-minen kaktı déyt!
Takianın astına,
cası mañday üstünö
uçu barıp tiidyi'le!
Alda Taala bir Kuday
arman kıldıñ Ér Manas,
suu cakalay calbisti!
Alda Taalam Kündüröt,
né casadıñ cañğısti?
Cañgıraktuu kiyadan,
bu Küdröt cañıs kıldıñ uyadan!
Canbaşı tolgon ok boldu,
canında čoro cok boldu!
Kızık içip kétken soñ,
kızık uruş bolgon soñ,
al atası Közkaman
arasına tüşkön soñ,
araçalap salğan soñ,
ayrılıp kéttiñ, Ér Manas.
Kanıkéye barğan soñ,
kayıtıp üygö kirgen soñ,
Kanıkéye sén cattıñ,
uyktap kaldıñ yanında.
Érten tañ atkan soñ,
kün carığı čikkän soñ,
anda turduñ, Ér Manas.
Érten turup dağı aytat,
Batır Manas akırat,
çorolordu at atınan çakırat:
'Murat-alım, Murat-bék, čoram,
munday čapkan Kuat-bék, čoram,
écemnen tuuğan cenim, čoram,
Élim, Séyit, éki uul, čoram,
Kazaktardin Karganday, čoram,
Mirza, caş uul, sén, čoram,
Börünün uulu Börütüm, čoram,
Ak-kula'm aksap kétkende, čoram,
altın taka, cés mukti
bék takalap bériçip, čoram,
Kénéndin uulu Kén-canbay, čoram,
Koñguroolu-baydin
Koş-abış, čoram,
Açıktın uulu Caş-cigit, čoram,
Ümöt, Cayzañ, éki uul, čoram,
tölgöçü kara Tölögüm, čoram,
coroču Kara-badişam, čoram,
Kuu-çabdar mingén
Ér Çalbay, čoram,
tündö tülkünün isin
cañılbas, čoram,
Türsün-taylak, Şuutum, čoram,
tütöp turğan multikka, čoram,
türs kaçırıp uruşkan, čoram,
sünnetsiz haliyle,
sapladı o hançerini,
takkesinin alt tarafına,
yüksek alnının üstüne
keskin ucunu değırdı.
Allahu Taala Tanrı
Er Manas'ı korudu,
su kiyisinde alev gibi!
Allahu Taala, ey Tanrı,
neden yarattın bu yalnız?
Yan bırakın kayadan,
uzak koydun yuvadan,
kalçası oklarla doldu,
yanında hiç bir yiğit yoktu,
bu kadar içip kızınsınca,
kızgın vuruşmalar olunca
babaları Közkaman da
aralarına girerek,
birbirlerinden ayırdı.
Ayrılıp gittin Er Manas,
sonra Kaníkey'e gittin,
dönüp eve gelince sen,
Kaníkey ile yattın,
yanında uyuyup kaldıñ.
Erkenden tan ağarırken,
gün ışığı saçılırken,
o zaman kalktı Er Manas,
böyle erkenden kalkarak
bahadir Manas haykırdı,
yiğitleri adlarıyla çağırıldı:
Murat-ali, Murat-bek, yiğitlerim,
hızlı binici Kuat-bek, yiğidim,
ablamdan doğan yeğenim, yiğidim,
Elim'le Seyit, iki oğul, yiğitlerim,
Kazaklardan Karganday, yiğidim,
Mırza, genç oğul, sen de yiğidim,
Börü'nün oğlu Börütüm, yiğidim,
Ak-kula'm aksayıp kalırsa, yiğidim,
altın nali bakır čiviyle,
atına perçinle onu, yiğidim,
Kenen'in oğlu Ken-canbay, yiğidim,
Konguroolu-bay'in oğlu
Koş-abış, yiğidim,
Açık'ın oğlu Caş-cigit, yiğidim,
Ümöt, Cayzan, iki oğul, yiğitlerim,
falcı kara Tölök'üm, yiğidim,
arkadaş Kara-badişa'm, yiğidim,
Kuu-çabdar'a binen,
sen Er Çalbay, yiğidim,
gece tilki izini
şاشmadan bulan, yiğidim,
Türsün-taylak, sevgili yiğidim,
tüfekle hep nişan alan, yiğidim,
üstüne yürüyüp vuruşan, yiğidim,

караңыда карсактын исин
жаңылбас, чором,
Кабылан-тайлак, ай жаркын, чором!
Менин энем байбиче, чором,
бала таппай жүргөндө, чором,
1485 аргымак атты байлаган, чором,
ак бос бәз чайлаган, чором!
Меке кирип кеткенде,
Асret Султан Пайгамбар, чором,
Менин кошчу болд'эле, чором!

1490 Бирге жасса, бир
тууган, чором,
курсакка бүссө, бир жаткан, чором,
кундакка жасса, бир жаткан чором,
ай-минен күнүнүн, чором,
бүрө-минен бүткөн кул, чором:
1495 асыл-минен болотым, чором,
бүрө-минен бүткөн кул, чором-
асылым Сыргак, ай жаркын, чором!
Темәнгө барганды, чором,
Кырымдын элин чапканда, чором,
1500 кыйкырык күзөп киргесип, чором,
Боз-чолок минген
Кыргыным, чором,
Балк, Балакшан басканда, чором,
барып Төштүк чапканда, чором,
оолийя журттан келгесин, чором,
1505 жатык тилдүү Ажыбай, чором!
Капырдын каны болгунча, чором,
"Бусурман кулу
болов!" деп, чором,
ак сөөк кандын баласы, чором,
асыл тууган Алмамбет, чором!

1510 Жайлыштын ииси, чором,
Жаш-камыштын агасы, чором,
ат кайтарчы Боз-уул, чором!
Манайдын уулы Мадашым, чором,
Төгөрөк журтка адашым, чором!

1515 Көк-чебиц минген
ээгим, чором!-
Бери келгин кеп айтам, чором!
Чоролордон эң кичү
Таз-баймат, чором,
жаңы казанды тес кайнат, чором!
Атка чубак күн тууду, чором,
1520 эрендер жортор күн тууду, чором!
Эрикsec кулан атарбыс, чором,
эрикпесек бир мөрөйго
батарбыс, чором!
Болжолдуунун бос
төңгө, чором,
ордо чийп саларбыс, чором,
1525 оробой деп аларбыс, чором!
Күнөкөргө барыңар, чором,

karañında karsaktın isin
cañilbas, çorom,
Kabilan-taylak, ay carkın, çorom!
Ménin énem baybiçe, çorom,
bala tappay cürgöndö, çorom,
argımak attı baylağan, çorom,
ak bos bee çaylağan, çorom!
Méke kirip kétkende,
Asret Sultan Paygamber, çorom,
Ménin koşcu bold'ele, çorom!
Birge cassa, bir
tuuğan, çorom,
kursakka büssö, bir catkan, çorom,
kundakka cassa, bir catkan çorom,
ay-minen kününүн, çorom,
bürö-minen bütkön kul, çorom:
asıl-minen bolotım, çorom,
büröö-minen bütkön kul, çorom-
asılım Sırgak, ay carkın, çorom!
Tömöngö barganda, çorom,
Kırımdın élin çapkanda, çorom,
kıkırıq küzöp kirkensip, çorom,
Boz-çolok mingen
Kırgınım, çorom,
Balk, Balakşan baskanda, çorom,
barıp Töstük çapkanda, çorom,
ooliyya curttan kélgesin, çorom,
catık tildüü Acıbay, çorom!
Kapırdın kanı bolğunça, çorom,
"Busurman kulu
bolom!" dép, çorom,
ak söök kandin balası, çorom,
asıl tuuğan Almambét, çorom!
Caylıştin inisi, çorom,
Caş-kamıştin ağası, çorom,
at kaytarçı Boz-uul, çorom!
Manaydin uullı Madaşım, çorom,
Tögörök curtka adaşim, çorom!
Kök-cébiç mingen
Sérégim, çorom!-
Béri kélgin kép aytam, çorom!
Çorolordın éñ kiçü
Taz-baymat, çorom,
cañı kazandı téz kaynat, çorom!
Atka çubak kün tuudu, çorom,
érender cortor kün tuudu, çorom!
Ériksek kulan atarbıs, çorom,
érikpesek bir möröygö
batarbis, çorom!
Bolcolduuunun bos
töñgö, çorom,
ordo çiyip salarbis, çorom,
oroboy dép alarbıs, çorom!
Künökörge barışar, çorom,

karanlıkta bozkır tilkisinin izini
şaşmadan bulan yiğidim,
Kabilan-taylak, ay işığı yiğidim!
benim annem baybiçe, yiğidim,
çocuğu olmazken, yiğidim,
semiz bir atı bağlatıp, yiğidim,
bir ak kısrak kurban etmişti, yiğidim!
Mekke'ye gittiğinde,
Hazret-i sultan peygamber, yiğidim,
bana yoldaşlık etmişti, yiğidim!
Birlikte konaklasa da doğarken
tek doğan, yiğidim,
kundakta tek başına yatan, yiğidim,
ayı ayına, günü gününe, yiğidim,
benimle beraber doğan kul, yiğidim,
benim gerçek çelik güçlüm, yiğidim,
benimle beraber doğan, yiğidim,
asil Sırgakım ay işiği, yiğidim!
Tömür'e vardığın zaman, yiğidim,
Kırım halkını yenince, yiğidim,
yan bakıp gözünü kırparsan, yiğidim,
Boz-çolok'a binen
Kırgınım, yiğidim,
Belh ile Bedehşan'a girince, yiğidim,
gidip Töstük'ü yenince, yiğidim,
evliya yurdundan geldin sen, yiğidim,
sen tatlı dilli Acıbay, yiğidim,
kafirin hanı olmaktadır, yiğidim,
müslümana kul olayım
diyen sen, yiğidim,
gerçek han çocuğu, yiğidim,
asil doğan Almambet, yiğidim!
Cayılış'ın küçük kardeşi, yiğidim,
Caş-kamış'ın büyüğü, yiğidim,
at sürücüsü Boz-uul, yiğidim!
Manay'ın oğlu Madaş, yiğidim,
bütün yurda dost, yiğidim!
Kök-kebiç'e binen
Serek, yiğidim,
buraya gel, diyeceğim var, yiğidim!
Yiğitlerin en küçüğü
Taz-baymat, yiğidim,
bize kazanı tez kaynat, yiğidim!
bugün atlara uğursuz bir gün, yiğitlerim!
erler için de uğursuz bugün, yiğitlerim!
Çıkıp kulan vuralım, yiğitlerim,
yahut hedefe ok
atalım, yiğitlerim,
Bolcolduu'nun mavi
tepesine, yiğitlerim,
çıkıp biz saray kuralım, yiğitlerim,
açmadan onu alalım, yiğitlerim,
Künökör'e varalım, yiğitlerim,

күндү сурап салынар, чором!
Жаңгасын бээ сойуңар, чором,
жакшы күнү кош чыгарып
койуңар, чором!

1530 Ала байрак кызыл туу, чором,
түбүн жерге сайдыңар, чором,
башын кеккө жайыңар, чором!
Замберекти тарс койуп, чором,
аттанып үйдөн
чыгалы, чором!

1535 Жаңгасын ашын ичели, чором!
Бакты-куурай баскан соң,
Күн-тийбестен ашкан соң, чором,
Калмакты көстөй жортолу, чором!
Ат семирип түс болду, чором,

1540 бос кыроо түшүп күс
болду, чором-
чоодырамакка кирели, чором!
Алтай толгон көп Калмак, чором,
Ай-канга ооп жатат, чором:
Күнкөй толгон кап
Калмак, чором,

1545 Күн-канга ооп жатат, чором-
арасын тосуп алалы, чором,
тилди кармап алалы, чором!
Тилди кармап алган соң, чором,
Калмакты чаап алалы, чором!

1550 Кыйраталы каласын, чором!
Ійлаталы баласын, чором!
Бак ийлген бактарын, чором,
балапан кырчын чагларын, чором,
башынан күбүп түшөлү, чором!

1555 Жүрүп сапар жортолу, чором!
Чоролорду карасаң,
Күнүкөргө барды дейт,
күндү сурап салды дейт.
Ала байрак кызыл туу

1560 түбүн жергөк сайды дейт,
башын кеккө жайды дейт!
емберекти тарс койуп,
аттанып үйдөн чыкты дейт!
Бар-көлдү басып өттү дейт,

1565 Тур-көлдү туура көштү дейт.
Казылыктын ойуна,
Кар-жаабастын бойуна,
Күн-тийбестин бойуна,
Күрөбестүн ойуна

1570 Батыр Манас барды дейт.
Шоодырап кирип жатты дейт!
Үйдө жаткан Көкчөкөз
үч күндөн кийн билди дейт.
Үч жүс колго баш болуп,

1575 көтүнөн кууп жүрдү дейт.
‘Шоодырап келе жатам!’ дейт.

күндү сурап салыңар, чором!
Cañgasın bee soyuñar, çorom,
cakşı künü koş çığarıp
koyuñar, çorom!

Ala bayrak kızıl tuu, çorom,
tübün cérgé sayıñar, çorom,
başın kökkö cayıñar, çorom!
Zamberekti tars koyup, çorom,
attanıp üydön
çığalı, çorom!

Cañgasın aşın içeli, çorom!
Baktı-kuuray baskan soñ,
Kün-tiybéstén aşkan soñ, çorom,
Kalmaktı köstöy cortolu, çorom!
At sémirip tüs boldu, çorom,
bos kiroo tüşüp küs
boldu, çorom-
çoodıramakka kireli, çorom!
Altay tolğon köp Kalmak, çorom,
Ay-kanǵa oop catat, çorom:
Künköy tolğon kap

Kalmak, çorom,
Kün-kanǵa oop catat, çorom-
arasın tosup alalı, çorom,
tildi karmap alalı, çorom!
Tildi karmap alghan soñ, çorom,
Kalmaktı çaaپ alalı, çorom!
Kýyratalı kalasın, çorom!
Iylatalı balasın, çorom!
Bak iylgen baktarın, çorom,
balapan kirçın çağlارын, çorom,
başınan kübüп tüşöлү, çorom!
Cürüp sapar cortolu, çorom!
Çorolordu karasañ,
Künükörgö bardı déyt,
kündü surap saldı déyt.
Ala bayrak kızıl tuu
tübün cérgka saydı déyt,
başın kökkö caydı déyt!
Semberekti tars koyup,
attanıp üydön çıktı déyt!
Bar-köldü basıp öttü déyt,
Tur-köldü tuura köstü déyt.
Kazılıktın oyuna,
Kar-caabastın boyuna,
Kün-tiybéstin boyuna,
Küröböstün oyuna
Batır Manas bardı déyt.
Şoodırap kirip cattı déyt!
Üydö catkan Kökçököz
üç kündön kiyn bildi déyt.
Üç cüs kolgo baş bolup,
kötüñön kuup cürdü déyt.
'Şoodırap kéle catam!' déyt.

havaya bakıp gelelim, yiğitlerim!
Orada bir kısırak keselim, yiğitlerim,
hayırlı günü bulup

çıkarın, yiğitlerim,
al bayrakla kızıl tuğu, yiğitlerim,
yüksek yere dikelim, yiğitlerim,
başını göge saralım, yiğitlerim!
Topları gürletip, yiğitlerim,
ata binip evden çıkip
gidelim, yiğitlerim!
Yabancı aşını yiyeлим, yiğitlerim,
Baktı-kuuray'a varınca,
Kün-tiybes'i aşınca, yiğitlerim,
Kalmuk yurduna dönemlim, yiğitlerim,
atlarımız semirince, yiğitlerim,
beyaz kırığı düşüp güz

olunca, yiğitlerim,
çadırlara girelim, yiğitlerim!
Altay'ı dolduran Kalmuklar, yiğitlerim,
Ay Han'a tabi yaşıyor, yiğitlerim,
Künköy'ü dolduran

Kalmuklar, yiğitlerim,
Kün Han'a tabi yaşıyor, yiğitlerim,
ikisinin arasında güzleyelim, yiğitlerim,
dilden bir söz kapalı, yiğitlerim,
dilden bir söz kapınca, yiğitlerim,
Kalmukları basalı, yiğitlerim!
Şehirlerini bozalı, yiğitlerim!
Çocuklarını ağlatı, yiğitlerim!
dolgun bahtalarını, yiğitlerim,
balaban yavrularını, yiğitlerim,
silkeleyip alaşağı edelim, yiğitlerim!

Yürüyüp yolumuza gidelim, yiğitlerim!"
Bu yiğitlere bakarsan,
Künökö'e gittiklerini görürsün,
gün nasıl diye bakıyorlar.

Al bayrakla kızıl tuğu,
toprağa saplamışlar,
başını göge yamışlar!
Topları gümbürdetip
atlanıp evden çıkmışlar!

Bar-köl'ü geçip gitmişler,
Tur-köl'e doğru dönmişler,
Kazılık vadisine

Kar-caabas suyu boyuna,
Kün-tiybes suyu boyuna,
Küröbös vadisine

bahadir Manas varlığı!
Çadırlarını kurdurdu!

Evde kalan Kökçököz
bunu üç gün sonra duydu.
Üç yüz orduya baş olup,
o da arkasından geldi,

"Gürültüyle geliyorum!" deyip.

- Түнү-күнү алты күн
ат урунду қылды дейт.
Көкчөкөз Калмак келди дейт.
- 1580** Эртең-минен таң атып,
энди туруп мыны айтат,
Батыр Манас кеп айтат:
'Сар'ала минген Алмамбет, чором,
менин атам Жакып-бай, чором,
- 1585** Жакып-бай-минен бир
тууган, чором,
Көзкаман как баш
келген бээм, чором?
Сар'ала минип сен желсөң, чором,
Көзкамандын баласы, чором,
Көкчөкөзгө барсан бээм, чором?
- 1590** Алтынды жестей бурап кел, чором!
Кечке Калмактан келип
келгендे, чором,
өзү көргөн жол эл'ай, чором,
өзөндү булак суу эл'ай, чором:
анын бери жагында, чором,
- 1595** ердөй түшүп чалсын де, чором!
Өзү жылкы тапсын де, чором!
Баштап алып жүрсүн де, чором!
Барып жайды сурачы, чором!
Эңги-денги желди дейт,
- 1600** эңке аткандай болду дейт:
омбу-домбу желди дейт,
орд'аткандай болду дейт!
Көзкамандын баласы
Көкчөкөзгө келди дейт,
- 1605** келип жайды айткан соң:
'Эртең-минен турамыс,
батыр тууган төрөмө
эки сап болуп жүрөмүс!
Ат жаңылыш болбосун,
- 1610** эр жаңылыш өлбөсүн!"
Замбереекти тарс койуп,
эки сап болуп жүрдү дейт.
'Салкын-минен жүрөм!' деп,
сыртка чыгып кетти дейт.
- 1615** Көзкамандын балдары,
батыр тууган Эр Манас
кумду басып жүрдү дейт.
Кумду басып келе жасса,
карагай найза ыргады-
- 1620** Батыр Манас жыргады!
Үч-кароолдан өттү дейт,
үч күн мурун барды дейт.
Үч күндөн кийн бу жерде
Көзкамандын балдары
- 1625** атын ташыркатып салыптыр,
чарыгынан чаң чыгып,
жүде келе жатыптыр,

Tünü-künü altı kün
at urundu kıldı déyt.
Kökçököz Kalmak kéldi déyt.
Erteñ-minen tañ atıp,
éndi turupミニ aytat,
Batır Manas kép aytat:
'Sar'ala mingén Almambét çorom,
ménin atam Cakip-bay, çorom,
Cakip-bay-minen bir
tuuğan, çorom,
Közkaman kak baş
kélgén beem, çorom?
Sar'ala minip sén céleñ, çorom,
Közkamandın balası, çorom,
Kökçökzögö barsań beem, çorom?
Altındı céstey burap kél, çorom!
Kécke Kalmaktan kélip
kélgende, çorom,
özü körgön col él'ay, çorom,
özöndü bulak suu él'ay, çorom:
anın béri çağında, çorom,
ördöy tüsüp çalsın dé, çorom!
Özü cılık tapsın dé, çorom!
Baştap alıp cursun dé, çorom!
Barıp caydi suraçı, çorom!"
Éñgi-déñgi céldi déyt,
éñike atkanday boldu déyt:
ombu-dombu céldi déyt,
ord'atkanday boldu déyt!
Közkamandın balası
Kökçökzögö kéldi déyt,
kélip caydi aytkan soñ:
'Erteñ-minen turamus,
batır tuuğan törömö
éki sap bolup cürümüs!
At cañılış bolbosun,
ér cañılış ölbösün!"
Zambereekti tars koyup,
éki sap bolup cürdü déyt.
'Salkın-minen cüröm!' dép,
sırta çığıp kétti déyt.
Közkamandın baldarı,
batır tuuğan Ér Manas
kumdu basıp cürdü déyt.
Kumdu basıp kéle cassa,
karagay nayza ırğadı-
Batır Manas cirğadı!
Üç-karooldan öttü déyt,
üç kün murun bardı déyt.
Üç kündön kiyn bu céerde
Közkamandın baldarı
atın taşırkatıp salıptır,
çarığınan cañ çığıp,
cüdö kéle catiptır,

Gece gündüz tam altı gün,
atlarını koşturdu,
Kökçököz Kalmuk geldi.
Erkenden tan ağarırken
kalkıp şu sözleri dedi,
Bahadir Manas şöyle söyledi:
'Sarı-ala atlı Almambet, yiğidim,
benim babam Cakip-bay, yiğidim,
Cakip-bay'in
kardeşi, yiğidim,
Közkaman buraya
geldi, yiğidim,
Sarı-ala'na bin de yola çık, yiğidim,
Közkaman'ın oğluna, yiğidim,
Kökçökzögö git sen, yiğidim!
Altını bakır gibi bürküp, yiğidim!
Kalmuk'tan o daha yeni
geldiği için, yiğidim,
yolları pek iyi bilir o, yiğidim,
bulak yolunu da iyi bilir, yiğidim,
o suyun beri yanından, yiğidim,
yükarı doğru çıkin, de, yiğidim,
at sürüleri bulun, de, yiğidim!
başa geçip yol göster, de, yiğidim!
başka ne lazımmış, sor, yiğidim!"
Koşa koşa yola çıktı,
yaydan fırlamış ok gibi,
vinlayarak yola gitti
yaydan fırlamış ok gibi,
Közkaman'ın çocuğu,
Kökçökzögö'ün yanına gitti.
Söylenecek şeyleri dedi:
'Erkenden kalkalım da biz,
bahadir doğan efendime,
ikimiz yardımcı gidelim!
Atlar yolu şaşırmasın,
erler yolu şaşırıp olmesin!"
Zembereği sıkı koyup,
iki yardımçı yürüdüler,
serinlikte gitmek için
sırtça çıkıp yürüdüler.
Közkaman'ın çocukları,
bahadir doğan Er Manas,
kumlu yerden yürüdüler,
kumu yürüyüp geçince,
çam mızrağı sallandı,
Bahadir Manas memnun oldu!
Sonra Üç-karool'dan geçti,
üç gün yoluna gitti,
üç gün sonra bu yerde
Közkaman'ın çocukları,
atlarını güç çektiler.
Çarığından toz çıkararak,
yorgun argın geldiler,

- Уч күнү anda жатыптыр.
Анда айттың Эр Манас:
- 1630** 'Көзкамандын баласы,
Кекчекөздөй бу Калмак
кароолга барсын!' деп,
'Чалғын чалып келсин!' деп,
'Коржон-бозду мисин' деп,
- 1635** 'Кожогаймо кийсин!' деп
'Биске кабар берсинг!' деп.
Батыр тууган Эр Манас,
анын жайын сураса,
кабар берген экен дейт.
- 1640** 'Чалғынга барғын!' дегенде,
ичи-карды 'Шылк!' этип,
чалғынга жүрүп кетти дейт,
Алтайдагы Калмакка
аралап кирип кетти дейт.
- 1645** Калмактардын ичинде
Ай-кан турган экен дейт,
Жайзаң турат жанында,
Калдай турат кашында.
Бу Калмактын Жайзаңы
- 1650** ары-бери басыптыр,
аралап кирген Кекчекөздү
Жайзаң көрүп салды дейт,
көрүп танып алат дейт:
'Атанын көрү Кекчекөз'
- 1655** Калмак келе жатат!' дейт.
Ай-канга карап кулдурап
кабар берип салды дейт:
'Кекчекөздү ал!' деди,
'Ат үстүнөн көтөрүп
- 1660** Жайзаңга кошуп сал!' деди,
'Тилин сурап ал!' деди.
Ат үстүнөн көтөрүп
Кекчекөчдү алды дейт,
Жайзаңга кошуп салды дейт,
- 1665** Тилин сурап алды дейт.
Тилин сурап алган соң,
анда айттың, Кекчекөз:
'Манас келди кырк киши,
өзүм келдим жүс киши-
- 1670** Манас Сартты саялык!
Бир өлтүрүп салалык!
Төрт катынын алайн,
төрөсү өзүм болойн!
Элиме акым түшөйн!
- 1675** Кан баласы Каныкей
нике кыйып алайн!'
Кекчекөз кабар берген соң,
Ай-кандын өзүн карасан,
карагай найза чайлатып,
- 1680** мылтыктары шоодырап,
найзалары коодырап,

үч күнү anda катыптыр.
Anda ayttıň Ér Manas:
'Közkamandın balası,
Kökçöközdöy bu Kalmak
karoolğa barsın!' dép,
'Çalğın çalıp kélsin!' dép,
'Korcoñ-bozdu minsin' dép
'Kocoğymo kiyisin!' dép
'Biske kabar bérssin!' dép.
Batur tuuğan Ér Manas,
anın cayın surasa,
kabar bérgen éken déyt.
'Çalğınğa barğın!' dégende,
ichi-kardı 'Şılk!' étip,
çalğınğa cürüp kétti déyt,
Altaydağı Kalmakka
aralap kirip kétti déyt.
Kalmaktardın içinde
Ay-kan turğan éken déyt,
Cayzañ turat canında,
Kalday turat kaşında.
Bu Kalmaktun Cayzañı
arı-béri basıptır,
aralap kirgen Kökçöközdü
Cayzañ körüp saldı déyt,
körüp tanıp alat déyt:
'Atanın köru Kökçököz
Kalmak kéle catat!' déyt.
Ay-kanşa karap kuldurap
kabar bérüp saldı déyt:
'Kökçöközdü al!' dedi,
'At üstünön kötüرүп
Cayzañğa koşup sal!' dédi,
'Tilin surap al!' dédi.
At üstünön kötürүп
Kökçököcdü aldi déyt,
Cayzañğa koşup saldı déyt,
tilin surap aldi déyt.
Tilin surap algan soñ,
anda ayttıň, Kökçököz:
'Manas kéldi kırk kişi,
özüm kéldim cüs kişi-
Manas Sarttı sayalik!
Bir öltürüp salalı!
Tört katının alayn,
törösü özüm boloyn!
Élime akım tüşöyn!
Kan balası Kanıkéy
nike kiyıp alayn!'
Kökçököz kabar bérgen soñ,
Ay-kandın özün karasañ,
karağay nayaçaçlatıp,
miltiktari şoodırap,
nayzaları koodırap,

üç gün orada kaldılar.
O zaman Manas dedin ki sen:
'Dinle Közkaman'ın oğlu
Kökçököz Kalmuk kalk da haydi,
nöbete var git sen,
etrafi dolaş da gel!
Korcon-boz adlı atına bin,
sertleşmiş gocugunu giy,
bize oradan haber getir!"
Bahadir doğan Er Manas,
onun halini sorarsan
iște böyle emretmişti.
Onu böyle gönderince,
iki bozkırı atla geçti
gönderilen gitmiş idi,
Altay'daki Kalmukların
arasından geçip gitti.
Kalmukların ortasında
yaşıyordu bu Ay Han.
Cayzanlar vardi yanında,
karşısında Kaldaylar.
Cayzan ile Kalmuklar,
ileri geri dolaşındı.
Aralarına gelen Kökçököz'ü
bir Cayzan bakıp görünce
hemen tanııp dedi ki:
'Uğursuz Kökçököz,
bizim Kalmuk geliyor, bak!"
Ay Han'a hemen koşturup
haber gönderip dedi ki:
'Kökçököz'ü al!' dedi,
"Onu bir ata bindirip
yanına bir Cayzan sal!" dedi,
"Sor da işini anla!" dedi.
Bir at üstüne bindirdiler,
Kökçököz'ü tuttular,
yanına bir Cayzan verdiler
onu sorguya çektiler,
buyle sordukları vakit,
şöyledi cevap verdin Kökçököz:
'Manas geldi kırk kişi,
kendim geldim üç kişi,
Manas'ın üstüne saldırılın!
Bir öldürüp bırakalım!
Dört karısını alayım!
Efendileri ben olayım!
Halka hakim ben olayım!
Han kızı Kanıkey'i
nikah kiyıp alayım!"
Kökçököz bu haberi verince,
bak Ay Han ne yaptı gör,
mızrakları sallatıp
silahları şakırdatıp,
mızrakları getirtip,

- шамаланы чоң жагып,
шылмырданда бери кагып,
айчыгы алтын туу-минен,
1685 алты сан кара кол-минен,
колду курап калды дейт.
Көкчөкөз кайта жүрдү дейт,
Манаска жооп бербеди,
түн жамынып келди дейт,
1690 чатырына түштү дейт.
Асты жооп берген жок,
бөрү көстүү, куу мурут,
кабылан тууган Эр Манас
асабасын илинип,
1695 чатырга жакын сайылып,
көрө койдун, Эр Манас!
Асыл жерден акырат,
Алмамбетти чакырат:
‘Акырет жайдан бурачы, чором!
- 1700** Көзкамандын баласы, чором,
Көкчөкөздүн жайды сурачы, чором!
Чалгынга барып келгендө, чором,
жоодын жайын билиппи, чором,
елдин жайын билиппи, чором?’
- 1705** Атка минип желди дейт,
кабылан тууган Алмамбет
Көкчөкөзге келди дейт,
алтынды жестей бурады,
жоодын жайын сурады.
- 1710** Анда айттың Көкчөкөз:
‘Уй-түгүндөй көп Калмак,
жатыр э肯 чарбакта,
дөөлөтүнө мас болуп,
жыргап-кулап жатыры!
- 1715** Ошу жерден сен чапсан,
кай жагынан сен кирсөн,
олжо кылып чыккандайсын!’
Жоо бөрүсү куругур
мыкыны ‘Мылк!’ этет,
- 1720** ичү-карды ‘Шылк!’ этет.
Келе жатат Алмамбет,
көктүү-минен ойуптур,
жылга-минен жылыптыр.
Бос кисесин чалынып,
- 1725** бос чепкенин жамынып
келе жатат Көзкаман,
Алмамбетти чакырды:
‘Атыңын башын бура тур, ботом,
астың бир жерге тура тур, ботом!
- 1730** Түндөтөн бери күйбүр-чыйбыр
көбөйдү, ботом-
каңғы баш болгон буқадай, ботом,
картайганда атасы, ботом,
чатырдан болуп таштады, ботом!
Оно турган иш эмес, ботом,

şamalanı çoñ cağıp,
şilmirdanda béri kağıp,
ayçıgi altın tuu-minen,
altı san kara kol-minen,
koldu kurap kaldı déyt.
Kökçököz kayta cürdü déyt,
Manaska coop bérbedi,
tün camınıp kéldi déyt,
çatırına tüstü déyt.
Astı coop bérgen cok,
börü köstüü, kuu murut,
kabilan tuuğan Ér Manas
asabasın ilinip,
çaturğa cakın sayılıp,
körö koyduñ, Ér Manas!
Asıl cérden akırat,
Almambetti çakırat:
‘Akiret caydan buraçi, çorom!
Közkamandın balası, çorom,
Kökçöközdün caydı suraçi, çorom!
Çalğınǵa barıp kélgende, çorom,
coodın cayın bilippi, çorom,
éldin cayın bilippi, çorom?’
Atka minip céldi déyt,
kabilan tuuğan Almambét
Kökçöközgö kéldi déyt,
altındı céstey buradı,
coodın cayın suradı.
Anda aytıñ Kökçököz:
‘Uy-tügündöy köp Kalmak,
catır éken čarbakta,
döölötünö mas bolup,
cirgap-kulap catırı!
Oşu cérden sén çapsań,
kay çağınan sén kirseń,
olco kilip čikkandaysın?’
Coo börüsü kuruğur
mırkıni ‘Mılk!’ étet,
içi-kardı ‘Şılk!’ étet.
Kéle catat Almambét,
köktüү-minen oyuptur,
cilga-minen ciliptir.
Bos kisesin çalınip,
bos çepkenin camınıp
kelé catat Közkaman,
Almambetti çakırdı:
‘Atıñının başın bura tur, botom,
astiñ bir cérgé tura tur, botom!
Tündötön béri küybür-çiybir
köböyüdү, botom-
kañğı baş bolgon bukadai, botom, kır başıyla boğa gibi, tayım.
kartayğanda atası, botom,
çatırдан bölüp taştadı, botom!
Oño turğan iş émes, botom,
meşaleleri bol yaktırıp,
dövmeleri yaptırip
nakışları altın hilalli sancak ile,
altı kol ordu ile
bir ordu hazır etti.
Kökçököz sonra geri döndü.
Manas'a cevap vermedi,
ortalığa gece çöttü diye,
çekilipli çadırına girdi.
Baktı cevap getiren yok,
kurt gözlü, kirçıl sakallı,
kaplan doğan Er Manas,
kılıcı kuşanıp,
çadırın önünde durdu,
Manas buradan bakiyordu!
Asıl yerinden bağırip
Almambet'i çağırdı:
“Yakasından yakala, yiğidim,
Közkaman'ın çocuğu, yiğidim,
Kökçököz'e bir sor bakalım, yiğidim,
gözcülük etmeye gittiği yerin, yiğidim,
ordusundan haber aldı mı, yiğidim,
halkından haber aldı mı, yiğidim?”
Ata binip yel gibi gitti,
kaplan doğan Almambet
Kökçököz’ün yanına geldi,
altını bakır gibi bürküp
düşmanın ordusunu sordu.
Kökçököz o zaman dedin ki:
“İnek kılı kadar çok Kalmuk,
şenlikte toplanmışlar,
mest olmuşlar,
kadeh tokuşup, türkü çağrıyorlar!
Doğu üzerlerine varıp,
onları bir yağma etsen,
pek çok ganimet alırsın!”
Cenk yerinin bu yüce kurdu,
kalçalarını bir sarsti,
karnının içi şılık etti.
Geliyordu Almambet,
yeşillikleri oyuyor,
susuz bir dere içinde kayıp gidiyor.
Boz kesesini yanına asmış,
boz cepkenini giyinmiş
Közkaman da geliyordu,
Almambet'i çağırdı:
“Atının başını çevir, tayım,
olduğu yerde dur, tayım!
Geceden bu yana çok
laf edildi, tayım,
çok ihtiyar babası, tayım,
onu çadırından kovdu, tayım!
İyiye bir alamet değil bu tayım!”

1735 ондура-тыган жоо эмес, ботом!
Айта барчы жалгыс'ай, ботом,
ак каңғы эр сырдыгач, ботом,
Ак-кулага токутуп, ботом!
Калмакты чалып алсын, ботом!

1740 Түйгүн жатып калбасын, ботом!
Үй-түгүндөй Калмак-ай, ботом
бир бастырып салбасын, ботом!
Алмамбетти ерчитип, ботом,
чалып алсын Эр Манас, ботом!

1745 Мен коркомун
Калмактан, ботом!"

Салып келдиң, Алмамбет
кабылан тууган төрөгө.
Айтты жооп сөстөрүн:
'Ар кимиси бир сүйлөгөн,

1750 мың баш буқадай жаман журт экен,
атасы туруп бирд'айтат, төрөм,
уулу туруп бирд'айтат, төрөм-
чалғынды каттуу чалалы, төрөм,
өзүбүс сырын билели, төрөм!"

1755 Сар'алаа миндиң, Алмамбет,
Ак-кулаа миндиң, Эр Манас.
Түп Коконго жиберген,
тутам жерин нылдаткан,
тутам жерин сырдаткан,

1760 кош көмөкей сыр наиза
колтукка кысып алды дейт,
желбир-жулбур желекти
жерден түрүп алды дейт,
желбиретпей наизаны

1765 туура карман салды дейт!
Алтай толгон Калмакты,
аны чалып келет дейт,
күгүм кирип күн батат,
каш карарып кеткенде,

1770 кирип келдиң Алмамбет.
Жылдыстай оттор жайлыштыр-
'Бу немене болду?' деп,
алт'айчыкты

туу жатат,
алты сан кара кол жатат!

1775 'Кабар берген экен!' деп,
бу жагынан булт берди,
бу жагынан жылт берди:
айл-минен чарбактын
элдер жатып алгандар!

1780 'Жерди тосуп алам!' деп,
'Тилди сурап салам!' деп,
tosup тура калд'эле,
картайганды чалдарың
кеle жатат

мөндүлөп.

1785 Батыр тууган Алмамбет

oñdura-tığan coo émes, botom!
Ayta barçı calgisk'ay, botom,
ak kañğı ér sırdağıç, botom,
Ak-kulağa tokutup, botom!
Kalmakti çalıp alsın, botom!
Tuyğun catıp kalbasın, botom!
Uy-tügündöy Kalmak-ay, botom
bir bastırıp salbasın, botom!
Almambétti erçitip, botom,
çalıp alsın Ér Manas, botom!
Mén korkomun

Kalmaktan, botom!"
Salıp kéldiñ, Almambét
kabilan tuuğan törögö.
Aytty coop söstörün:
'Ar kimisi bir süylögön,
muñ baş bukaday caman curt éken,
atasi turup bird'aytat, töröm,
uulu turup bird'aytat, töröm-
çalğındı kattuu çalalı, töröm,
özübüs sırin bileli, töröm!'
Sar'alaal mindiñ, Almambét,
Ak-kulaa mindiñ, Ér Manas.
Tüp Kokongo cibergen,
tutam céerin nildatkan,
tutam céerin sirdatkan,
koş kömökoy sıri nayza
koltukka kisip aldı déyt,
célbir-culbur célekti
cérdən türüp aldı déyt,
célbiretpay nayzani
tuura karmap saldı déyt!
Altay tolgon Kalmakti,
ani çalıp kélet déyt,
kügüm kirip kün batat,
kaş kararip kétkende,
kirip kéldiñ Almambét.
Cildistay ottor cayıptır-
'Bu némene boldu?' dép,
alt'ayçikti

tuu catat,
altı san kara kol catat!
'Kabar bérgeñ éken!' dép,
bu cağınan bult bérdi,
bu cağınan cilt bérdi:
ayl-minen carbaktın
élder catıp alğandar!
'Cérdi tosup alam!' dép,
'Tildi surap salam!' dép,
tosup tura kald'éle,
kartayıganda çaldarıñ
kele catat

möndülöp.

Batır tuuğan Almambét

Bu cenc hiç uğur getirmez, tayım!
git, bunu yalnız ona söyle, tayım.
Maden civili eyeri, tayım,
Ak-kula'ya vursun o, tayım!
Kalmuk'un etrafını sarsın o, tayım!
Beyaz atmaca ölüp gitmesin, tayım!
İnek kılı kadar çok Kalmuk, tayım,
onun üstüne çullanmasın, tayım!
Almambet'i de beraber alıp, tayım,
Er Manas buradan uzaklaşın, tayım!
Ben korkuyorum

Kalmuk'tan, tayım!"
Sonra sen ata bindin, Almambet,
kaplan doğan efendime geldin.
ona şu cevabı verdin:
"Hepsinin söylediği birdir,
bin boğa kadar fena bir halk,
babası şunları dedi, efendim,
büyükleri de böyle dedi, efendim,
atlarla sıkı gidelim, efendim,
işi bir de kendimiz soralım, efendim!"

Sarı-ala'ya bindin Almambet,
Ak-kula'ya bindin, Er Manas.

Ta Hokand'a kadar varan,
tutacak yeri süslü olan
tutacak yeri güzel boyalı,
iki püsküllü mızraqı
koltuğuna sıkıştırdı,
yel gibi esip atını sürdü,
sonra bir yerde durarak,
mızraqını sallatmadı!

Onu elinde dimdik tuttu!
Altay'ı dolduran Kalmuklara
atını sürüp geliyordu,
güneş derine batıp da,
her taraf tam kararırken
gelip girdin sen Almambet.
Yıldızlar ateş gibi yanardı,
bu ne demekti acep böyle?
Nakışları altın hilalli altı

sancak duruyor,
altı kol ordu duruyor!
Buraya bir haber verilmiş
şakırdayıp bir yana sıçradı,
hişirtıyla öbür yana fırladı,
ağıl ile köylerin
halkı birikmiş duruyordu,
yurdı gözetlemek için
dilden bir söz kapmak için
sormaşa çıktı şimdi o.
İşte yaşı bir adamık
"möndü" gibi birşeyler
diyerek geliyordu.
Bahadır doğan Almambet

MANAS DESTANI

- он бешинде качып келген эмеспе?
Бусурман тилин-де билет,
Капыр тилин-де билет:
'Мөндү, мөндү!' дед'эле,
1790 'Жабы, жабы?' дед'эле.
Алмамбет аны айткан соң,
тура калдың, абышка.
'Абышка, кайдан келесин?
Ат сурамак келбеттен,
1795 эр сурамак сүрнөттөн!
Абышка, түн жамынып келесин,
түндө кайда барасын?"
"Ай-кан колду курайт!" деп,
Колго келе жатабыс!"
1800 'Ай-канды жоо кайдан тийптири,
элди кайдан чаапты?
Айды ошондо карасан,
калкандарын байлатып,
немени көрүп не түйдү?
1805 Жайзандарын ойнотуп,
Калдайларын булатып,
Межиндерин үүрөтүп,
немени кылып жатыры?"
'Ой, ботом, ой жигит,
1810 менден не деп сурайсын?
Кан жаргы каттуу болд'эле,
кайран жан таттуу болд'эле!
Мага кылбаңар жамандык,
"Азык алайн!" деп чыгып,
1815 үйгө барып жатырмын!"
'Бу оттордун кашында
малдай киши көп экен,
тоодай үйлөп көп экен-
бу немени болуучу?"
1820 'Келенкөр чачпак келин бар,
бойго жетккан уулу бар,
ашкере сулуу кыстар бар,
төрөлөрү дагы бар,
төлөңгүтү дагы бар!
1825 Ай-кандын кысы Алтынай
ойн кылып жатыры!"
'Башка кебиң барба, абышка,
башка сөзүң барба, абышка?"
'Жок, жок, кебим жок, терөм,
1830 картайганда абышка
не кеп билсин-ай, терөм?"
Батыр тууган Алмамбет
жанындағы ак албарс
карман алды сабынан,
1835 сууруп алды кабынан,
башка келип чапт'эле,
арка мойнун сый койду,
башы канды жайылып!
Казанбактай кайран баш

on bésinde kaçip kélgen émespe?
Busurman tilin-de bilet,
Kapır tilin-de bilet:
'Möndü, möndü!' déd'éle,
'Cabi, cabi?' déd'éle.
Almambét anı aytkan soñ,
tura kaldıñ, abişka.
'Abişka, kaydan kélesin?
At suramak kélbetten,
ér suramak sürünnöttön!'
Abişka, tün camınıp kélesin,
tündö kayda barasın?"
"Ay-kan koldu kurayt!" dép,
Kolgo kéle catabis!"
'Ay-kandı coo kaydan tiyptir,
éldi kaydan çaptır?
Aydı oşondo karasañ,
kalkandarın baylatıp,
némeni körüp né tuyduñ?
Cayzañdarın oynotup,
Kaldayların bulatıp,
Mécinderin üürötüp,
némeni kilip catır?"
'Oy, botom, oy cigit,
méden né dép suraysın?
Kan carğı kattuu bold'éle,
kayran can tattuu bold'éle!
Mağa kılbañar camandık,
"Azik alayn!" dép çığıp,
üygö barıp catırmin!"
'Bu ottordun yanında
malday kişi köp éken,
tooday üylöp köp éken-
bu némeni boluçu?"
'Kéleñker çäçpак kélin bar,
boygo cétkkan uulu bar,
aşkere suluu kistar bar,
törölöri dağı bar,
tölöngütü dağı bar!
Ay-kandin kişi Altınay
oyn kilip catır!"
'Başka kébiñ barba, abişka,
başka sözüñ barba, abişka?"
'Cok, cok, kékibim cok, töröm,
kartayıganda abişka
né kép bilsin-ay, töröm?"
Batır tuugan Almambét
canındağı ak albars
karmap aldı sabınan,
suurup aldı kabınan,
başka kélép çapt'éle,
arka moynun sıy koydu,
başı kandı cayılıp!
Kazanbaktay kayran baş

on beş yaşında kaçmamış mıydı?
müslüman dilini de bilirdi,
kafir dilini de bilirdi:
"Möndü, möndü!" diye selam verdi.
Sonra "Cabi, cabi?" dedi.
Almambet böyle deyince,
durakaldı ihtiyarcık.
"Nereden geliyorsun ihtiyarcık?
at sorular cüssesinden,
er sorular terbiyesinden!
karanlık örtmüş üstünü, ihtiyarcık,
geceleyin nereye böyle?"
"Ay Han bir ordu topluyor,
biz orduya gidiyoruz!"
"Ay Han'a düşman nereden saldırdı?
Halkı nerede çapul yapıyor?
Şimdi şu aya bakarsan sen,
kalkanları beline bağlatıp,
söyle burada neler gördün, ne duydun?
Cayzanları yerinden oynatıp
Kaldayıları saldırtıp
Mecinleri eğitiip
söyle burada ne yapılıyor?"
"Ey tay oğlum, yiğidim,
benden ne diye sorarsın?
Han yarılığı çok sıkıdır,
canımızsa pek tatlıdır!
Bana bir fenalık etme,
azık alayım diye çıktım.
Şimdi evime dönüyorum!"
"Bu ateşlerin karşısında
pek çok insan toplanmış,
dağlar gibi evler kurulmuş,
bu ne demek acep böyle?"
"Saçı örgülü süslü gelin var,
boyunca bir oğlu var,
gayet güzel genç kızlar var,
efendileri de var,
bir çok da köleleri var!
Ay Han'ın kızı Altınay
orada oyun oynuyor!"
"Başka sözün var mı, ihtiyar,
başka bir haber var mı, ihtiyar?"
"Yok, yok, sözüm yok, efendim,
bu kadar yaşlı bir adam
ne haber bilsin, efendim?"
Bahadır doğan Almambet
yanındaki ak kılıcı,
yakaladı sapından,
sıyrıp aldı kınından,
ihtiyarın başında salladı,
ensesini parçaladı,
başını yere düşürdü!
Bu kazan kadar iri baş,

- 1840 калдайып жатып калған соң,
туулгадай кайран баш
туура чаап салған соң,
батыр тууган Алмамбет
Сар'аладан түштү дейт,
1845 киймин чечип тикти дейт,
Сар'алага бектөрдү.
Анда жаткан чалынын
тонон тоноп кийди дейт,
көнсүзүнүн белине
1850 бекем чалып алды дейт,
көнсүзүнүн көстөрүн,
көзүн ачып карады.
Сар'аланы коштотуп,
'Мен кыстарга барам!' деп,
1855 ат башындай жүрөгү
аттай туйлап батпады,
көкүрөккө жатпады.
Манаска келди Алмамбет,
Эр Манаска айты дейт:
1860 'Асыл төрөм, ай жаркын,
өлүп кимди азайтам,
өлбөй кимди көбөйтөм?
Өлсө, ит тереси кишимин,
өлбөсө кой тереси кишимин!
1865 Бата чалып алайн,
аткара сырын билейн,
анык сүүлөп келейн!
Батыр Манас сен айттың:
'Барсан, бара койгун!' деп,
1870 'Сырын билип келгин!' деп.
Батыр Манас айткан соң,
ала байтал-мен чулгүй'ды,
Алтайдагы Калмакты
аралап келе жатыры.
1875 Ай-каннын кысы Алтынай,
убаалы керим (?) куругур,
ак үйүндө олтурup,
түбүрттү угуп салды.
Кылчайып карап алд'эле-
1880 кара кандуу, кек биттү
кабылан тууган Алмамбет
түрс деп түшө калды дейт:
'Мөндү, мөндү, мөндү!' деп,
'Көркү, көркү, көркү?' деп,
1885 'Жабы, жабы, жабы?' деп,
'Алтай, алтай, алтай?' деп.
Калмак тилин билген кул
кирип келдиң, Алмамбет!
Кирип келсе Алмамбет,
1890 түрс + ура бербады,
бириң эшик ачпады,
ким экенин билбеди.
Кирип келди Алмамбет,

kaldayıp catıp kalğan soñ,
tuulgaday kayran baş
tuura çaaپ salğan soñ,
batır tuuğan Almambét
Sar'alandan tüşü déyt,
kiymin céçip tiki déyt,
Sar'alağa böktördü.
Anda catkan çalının
tonon tonop kiyidi déyt,
könsüzün beline
békem çalıp aldı déyt,
könsüzün köstörün,
közün açıp karadı.
Sar'alanı koştotup,
'Mén kistarǵa baram!' dép,
at başıday cürögü
attay tuylap batpadı,
kökürükkö çatpadı.
Manaska kéldi Almambét,
Ér Manaska aytı déyt:
'Asıl töröm, ay carkın,
ölüp kimdi azaytam,
ölböy kimdi köbötöm?-
Ölsö, it téresi kişimin,
ölbösö koy téresi kişimin!
Bata çalıp alayn,
atkara sırin bileyn,
anık süülöp kéleyn!'
Batır Manas sén aytıñ:
'Barsañ, bara koyğun!' dép,
'Sırin bilip kélgin!' dép.
Batır Manas aytkan soñ,
ala baytal-men çulguy'dı,
Altaydağı Kalmaktı
aralap kéle catırı.
Ay-kannin kişi Altınay,
ubaalı kérim (?) kuruğur,
ak üyündö olturup,
tübürttü ugup saldı.
Kılçayıp karap ald'éle-
kara kanduu, kök bittü
kabılan tuuğan Almambét
türs dép tüşö kaldi déyt:
'Möndü, möndü, möndü!' dép,
'Körkü, körkü, körkü?' dép,
'Cabı, cabı, cabı?' dép,
'Altay, altay, altay?' dép.
Kalmak tilin bilgen kul
kirip kéldiñ, Almambét!
Kirip kelse Almambét,
büro tura bérbedi,
birin éşik açpadı,
kim ékenin bilbedi.
Kirip kéldi Almambét,

kan içinde kalınca,
bu miğfer kadar iri baş,
böyle yere fırlayınca
bahadır doğan Almambet,
Sarı-ala'dan indi,
üstünü başını çıkardı,
Sarı-ala'ya dürüp bağladı.
Orada yatan ihtiyanın
elbiselerini giyindi,
şasının beline
bir tekme savurdu,
şasının gözlerini
gözlerini açıp baktı.
Sarı-ala'yı öbür ata koşup
ben kızlara varayım deyip,
at başı gibi yüreği
bir at gibi saha kalktı,
göğsünde rahat durmadı.
Manas'a geldi Almambet,
Er Manas'a dedi ki:
'Asıl efendim, ay işığı,
ölürsem kime zararım olur,
ölmezsem kime faydam olur?
Ölürsem it derisi gibi,
kalırsam koyun postu gibi!
Düşman içine sokulayım da
sırlarını öğreneyim,
sana doğru haber getireyim!"
Bahadır Manas sen dedin:
'Peki, bin ata git, sen,
sırlarını öğren de gel!"
Bahadır Manas böyle deyince,
alaca kısağını sürdürdü,
Altay'daki Kalmukların,
aralarına girdi.
Ay Han'ın kızı Altınay,
ileri görüşlü kadın,
ak çadırda oturuyordu.
At seslerini işitince,
yan gözle etrafına baktı.
Kara kanlı, mavi bitli,
kaplan doğan Almambet
pat diye atından indi:
'Möndü, möndü, möndü!' dedi,
'Körkü, körkü, körkü?' dedi,
'Cabı, cabı, cabı?' dedi,
'Altay, altay, altay?' dedi.
Kalmuk dilini bilen kul, sen,
içeri girdin, Almambet!
Almambet içeri girince,
kimse yerinden kalkmadı,
kimse ona kapı açmadı,
onu kimse tanımadı,
Almambet içeri girdi,

- төгөрөтө карады,
1895 үйдүн ичин карады.
 'Алтай, мөндү, көркү!' деп,
 бөрү жайын сураган жок.
 Anda айттың Алмамбет:
 'Жокчу болуп кеттим!' дейт,
- 1900** 'Баштаг'айдын башында
 жеришип кетти жетти атан.
 Жетти атандын белгиси.-
 Желмире баскан чал буура,
 чал бууранын белгиси!
- 1905** Желини сүттүү куу инген,
 куу ингендин белгиси!
 Мурдуна буйла тақпаган,
 мурдуна адам сыйбаган,
 жес буйлалуу нар тайлак,
- 1910** нар тайлактын белгиси!
 Качыргандан кайтарган
 кайра буура тартпаган,
 асий кара нар буура,
 нар бууранын билгиси!
- 1915** Көнөкчөк баштуу көк дебөт
 кербөй үрдү, билдиңби?
 Жес кынжылуу куу тайган
 шимшип келди, билдиңби?
 Ай-мүстүү ак кочкор
- 1920** жогото бердим, билдиңби?
 Качыргандан кайтарган
 кара буура жоготтум-
 андай неме билдиңби?"
 Anda айтты кишилер
- 1925** 'Жок, жок, жогуң табылсын!
 Абуруң жабылсын!'
 Тебичинин уулу Кара-бай
 токмок салып туруптыр-
 кабылан тууган Алмамбет
- 1930** токмокту сууруп алды дейт,
 Алтынайга салды дейт-
 басарына эринип,
 күчүк иттей керилип,
 басып туруп келди дейт-
- 1935** ак бетинен сүд'эле,
 оозун тартып ал'элек,
 бетинен кетти кара кан!
 Бетинен кессе кара кан,
 кыстын эси оод'эле!
- 1940** Эси ооп кеткен соң,
 жүк астына жыгылды!
 Anda айттың Алтынай:
 'Тушумдагы турчулар,
 түп этектен тутуңар!
- 1945** Кашиымдагы сакчылар,
 как жакадан алынار!
 Тебичинин уулу Кара-бай,

tögörötö karadı,
 üydün için karadı.
 'Altay, möndü, körkü!' dép,
 börü cayın surağan cok.
 Anda ayttıñ Almambét:
 'Cökçü bolup kéttim!' déyt,
 'Baştag'aydın başında
 cérisip kétti cétti atan.
 Cétti atandin bélgsisi.-
 Célmire baskan çal buura,
 çal buuranın bélgsisi!
 Célini süttüü kuu ingen,
 kuu ingendin bélgsisi!
 Murduna buyla takpağan,
 murduna adam siybağan,
 cés buylaluu nar taylak,
 nar taylaktın bélgsisi!
 Kaçırğandan kaytarğan
 kayra buura tartpagan,
 asiy kara nar buura,
 nar buuranın bélgsisi!
 Könükök baştuu kök döböt
 körböl үrdü, bildiñbi?
 Cés kinciluu kuu tayğan
 şimşip kéldi, bildiñbi?
 Ay-müstüү ak koçkor
 cogoto bérdim, bildiñbi?
 Kaçırğandan kaytarğan
 kara buura cogottum-
 anday néme bildiñbi?"
 Anda aytti kişiler
 'Cok, cok, coğuñ tabilsin!
 Abuруñ cabılsın!'
 Tébiçinin uulu Kara-bay
 tokmak salıp turuptır-
 kabilan tuuğan Almambet
 tokmoktu suurup aldı déyt-
 Altınaya saldı déyt-
 basarına érinip,
 küçük ittey kérilip,
 basıp turup kéldi déyt-
 ak bétinen süd'éle,
 oozun tartıp al'elek,
 bétinen kétti kara kan!
 Bétinen késse kara kan,
 kistin ési ood'éle!
 Ési oop kétken soñ,
 cük astına ciğildi!
 Anda ayttıñ Altınay:
 'Tuşumdağı turçular,
 tüp etekten tutuñar!
 Kaşımdağı sakçılar,
 kak cakadan alınär!
 Tébiçinin uulu Kara-bay,

etrafına bakındı,
 evin içine bakındı
 "Altay, möndü, körkü!" diyerek,
 selamını alan kimse yok!
 O zaman Almambet dedin ki:
 "Dinleyin, aramaya çıktım ben,
 Geçen ayın başında
 yedi devem yok oldu.
 Yedi devenin nişanesi:
 bir ihtiyar deve bugası,
 bu devenin nişanesi!
 Dolu memeli bir kısrak,
 bu kısrığın nişanesi!
 Burnuna kimse
 burun kıskaç takamadı,
 burun kıskaç bakırдан deve,
 bu devenin nişanesi!
 Çağırınca gelmemesi,
 yerinden dönmemesi,
 asi kara buga,
 bu devenin nişanesi!
 Uzun kafalı kır köpek,
 insan görmeden havladı, gördünüz mü?
 Bu bakır tasmalı köpek
 koklayarak geldi, gördünüz mü?
 Ay boynuzlu bir de ak koç,
 kurbanlığım, gördünüz mü?
 Bugün eve götürürken
 kara bir ayıgır kaybettim,
 onu siz gördünüz mü?"
 O zaman adamlar dedi ki:
 "Yok, yok, kaybolan bulunsun,
 şerefin temizlensin!"
 Tebiçi'nin oğlu Kara-bay
 tokmak sallayıp dururdu,
 kaplan doğan Almambet,
 bu tokmağı çekti aldı,
 Altınaya fırlattı,
 olduğu yerde çevrilip bu,
 yavru köpek gibi gerildi,
 onu basıp yakaladı,
 ak yüzünden öptü onu,
 daha ağızını çekmeden,
 yüzünden kanlar boşandı,
 böyle kara kan akarken,
 kız kendini kaybetti.
 Kendisini kaybedince,
 yüklerin altına yığıldı!
 O zaman Altınay dedin ki:
 "Önümdeki muhafizler,
 arka eteğinden tutun şunu!
 Yanımdaki nöbetçiler,
 yakasından tutun şunu!
 Tebiçi'nin oğlu Kara-bay,

- эшикти бекем башыңар,
акрет жайдан бураңар,
1950 бу жигиттин жайын сураңар!
Тиштеп алды бетимди,
шимшип алды этимди!
Эсим ооды бу жерде!
Тушундагы турчулар
1955 түп этектен туттулар!
Кашындагы сакчылар
как жакадан алдылар!
Алмамбеттей чорону
анды кармай алды дейт-
1960 'Алтай, мөндү, сен кимсин?'.
Адам, көркү, сен кимсин?
Кокуй, жабы, сен кимсин?
'Мөндү, мөндү, мен мында!
Жабы, жабы, мен мында!
1965 Алтай, алтай, мен мында!
Колун силкип алды дейт-
колун силкип алган соң,
кын болду Калмактар.
Жес канжаны алды дейт,
1970 түндүк жабуун' тартты дейт,
жес канжага салды дейт,
туура тиштеп алды дейт,
барыратма кууларды
баса кармап салды дейт,
1975 отко малып алды дейт,
канжа тартып алды дейт!
Түгүн кетти асманга,
от башында даңканды
ыргыта жиберди дейт,
1980 күл асманга чыкты дейт!
Ай караңғы түн болду,
ким экенин билбеди!
Караңғыда Калмактар
жогортон кармап салды дейт,
1985 алаасынан ык калды дейт-
Алмамбет өтүп кетти дейт,
ала байтал минди дейт,
тың чаптыра калд'эле.
Эк'эвиден укулайт
1990 караңғы үйдүн ичинде,
Калмактар ёс өзүнөн нукулайт!
Эк'эвиден чайлашып,
бир бирин байлашып,
Калмактар жатат үйдүн ичинде!
1995 Кабылан тууган Алмамбет
тышкартын эмди чакырды:
'Кокуй, мөндү, мен мында,
алда, жабы, мен мында,
адам, көркү, мен мында,
2000 Алда, сайн, мен мында!
Кой эти бышым болгон соң,

éşiki békem başıñar,
akret caydan burañar,
bu cigitin cayın surañar!
Tiştep aldı bétimdi,
şimşip aldı étimdi!
Ésim oodi bu cérdé!
Tuşundağı turçular
tüp étekten tuttular!
Kaşındağı sakçilar
kak cakadan aldilar!
Almambéttey çoronu
anda karmay aldı déyt-
'Altay, möndü, sén kimsin?
Adam, körkü, sén kimsin?
Kokuy, cabı, sén kimsin?'
'Möndü, möndü, mén minda!
Cabı, cabı, mén minda!
Altay, altay, mén minda!
Kolun silkip aldı déyt-
kolun silkip alğan soñ,
kıyn boldu Kalmaktar.
Cés kancanı aldı déyt,
tündük cabuun' tartı déyt,
cés kancağa saldı déyt,
tuura tiştep aldı déyt,
barpiratma kuulardı
basa karmap saldı déyt,
otko malıp aldı déyt,
kanca tartıp aldı déyt!
Tütün kétti asmanğa,
ot başında dañkandi
ırğıta ciberdi déyt,
kül asmanğa çıktı déyt!
Ay karańğı tün boldu,
kim ékenin bilbedi!
Karańgida Kalmaktar
coğorton karmap saldı déyt,
alaasınan ık kaldi déyt-
Almambét ötüp kétti déyt,
ala baytal mindi déyt,
tiñ çaptura kald'ele.
Ek'ékiden ukulayt
karańğı үйдүн içinde,
Kalmaktar ös özünön nukulayt!
Ek'ékiden çaylaşıp,
bir birin baylaşıp,
Kalmaktar catat үйдүн içinde!
Kabılan tuuğan Almambét
tyşkartın émdi çakırdı:
'Kokuy, möndü, mén minda,
alda, cabı, mén minda,
adam, körkü, mén minda,
Alda, sayn, mén minda!
Koy éti bisim bolgon soñ,

kapıyı sıkı kapayın,
yakasından yakalayın,
yiğidin kim olduğunu sorun!
Yüzümü ısırdı o benim,
çimdikledi etimi!
Aklim başımdan gitti!"
Karşılaki durucular,
arka eteğinden tuttular!
yanındakı nöbetçiler,
yakasından tuttular!
Almambet yiğidi onlar
hemen yakaladılar:
'Altay, möndü, sen kimsin?
Adam, körkü, sen kimsin?
Kokuy, cabı, sen kimsin?'
'Möndü, möndü, ben buradayım!
Cabı, cabı, ben buradayım!
Altay, altay, ben buradayım!"
Kolunu silkip kurtardı.
Kolunu silkip kurtarınca,
Kalmukların işi fena oldu.
Bakır bir boru aldı,
baca örtüsünü çekti,
bakır boruyaya soktu,
dişleriyle sımsıkı tuttu,
bir yiğin da kor aldı,
tuttu, sıkıca bastı,
ateşin üstüne koydu,
sonra boruya üfledi!
Duman göklere çıktı,
sonra maşayı alarak
ateşi alt üst etti o,
külli göklere çıkardı!
Karanlık bir gece oldu,
kimse kimseyi göremez oldu!
Karanlıkta Kalmuklar,
yukarıdan yakaladılar,
alt tarafta açık vardi,
Almambet buradan kaçtı,
alaca kırşağına bindi,
atını sür'atle koşturdu,
ikişer ikişer yakalaşan,
karantık evin içinde,
Kalmuklar birbirini vuruyordu,
iki iki döğüşüyordu,
birbirlerini yakalıyordu,
Kalmuklar evde böyle ediyor!

Kaplan doğan Almambet,
dişardan söyle bağıryordu:
'Kokuy, möndü, ben buradayım,
iste, cabı, ben buradayım,
bak, körkü, ben buradayım,
iste, sayn, ben buradayım,
koyun eti pişmiş olunca,

- кордук болуп, Алтынай!
Кесик болгон кемедей
кекиртегиң сосуптур,
2005 басып турдуң, Алтынай!'
Алтынай туруп айтат дейт:
'Жалалы жигит билдиниң,
кыпча белдүү, кызыл жұс,
кыска жакын күл экен!
- 2010** Өзү сырдуу күл экен,
көзү сырдуу күл экен!
Эшиктен кирип келгенде,
мен кара бет ордумдан
үч косколуп токтодум.
- 2015** Керегеде кулак бар!-
Кенешчи болсоң, рак бар!-
Мен коркомун уулдан!
Анын бері жағында
баштаг'айдын башында
- 2020** жеришип кеткен жети атан,
жет'атекем турбайбы?
Желмире баскан чал буура
Ай-кан атам турбайбы?
Желини сүттү күү инген
- 2025** Ак-каныш энем турбайбы?
Мурундан буйда тақпаган,
мурундан адам сыйбаган
жес буйлалуу нар тайлак
Алтынай бейбак турбайбы?
- 2030** Көнөкчөк баштуу көк дебет,
көрбөй үрдү дегени-
"Көзкамандың Көкчөкөз
келип кабар берди!" деп-
келече кылган турбайбы?
- 2035** Ай-мүүстүү ак кочкор
Ажыбай турбайбы?
Качыргандан кайтарган
кара буура дегени-
Кабылан Сыргак турбайбы?
- 2040** Кароолды калың койсун де!
Чоң колду черик (?) салсын де!
Сакыт болуп турсун де!
Алтынай аны айткан соң,
Алмамбет дагы айтат:
- 2045** 'Белги салдым бетиңе,
кабар салдым четиңе!-
Таң түңкүйүп атканда,
тараса жылдыс батканда,
энген-эсси бийк бос ордо
- 2050** эңкейип аттап сен ёссөң,
ач билектен албасам,
ат көтүнө салбасам,
алып олжо кылбасам...!
Таң түңкүйүп атканда,
- 2055** тараса жылдыс батканда,

korduk bolup, Altınay!
Késik bolgon kemedey
kékirtegiň sosuptur,
basıp turduň, Altınay!'
Altınay turup aytat déyt:
'Calalı cigit bildiňbi,
kipça beldüü, kızıl cüs,
kıska cakin kul éken!
Özü sırduu kul éken,
közü sırduu kul éken!
Éşikten kirip kélgende,
mén kara bét ordumdan
uç koskolup toktodum.
Kéregede kulak bar!-
Kéñesçi bolsoň, rak bar!-
Mén korkomun uuldan!
Anın béri çağında
baştaǵ'aydın başında
cérişip kétken céti atan,
céti'atekem turbayı?
Célmire baskan çal buura
Ay-kan atam turbayı?
Célini süttü kuu ingen
Ak-kanış énem turbayı?
Murundan buyda takpaǵan,
murundan adam siybaǵan
cés buylaluu nar taylak
Altınay beybak turbayı?
Könökçök baştuu kök döböt,
körböy ürdü dégeni-
"Közkamandın Kökçököz
kélip kabar bérdi!" dép-
kéléce kılğan turbayı?
Ay-müüstüү ak koçkor
Acıbay turbayı?
Kaçırgandan kaytarǵan
kara buura dégeni-
Kabilan Sırgak turbayı?
Karooldı kalıñ koysun dé!
Çoñ koldu cérik (?) salsın dé!
Sakit bolup tursun dé!
Altınay anı aytkan soñ,
Almambét dağı aytat:
'Bélgi saldım bétiñe,
kabar saldım cétiñe!-
Tañ tünüküp atkanda,
tarasa cıldıs batkanda,
éñgen-eesi biyk bos ordo
éñkeyip attap sén össöñ,
aç bilekten albasam,
at kötüñö salbasam,
alıp olco kilbasam...!
Tañ tünüküp atkanda,
tarasa cıldıs batkanda,

hakir oldun, Altınay!
Hurda bir gemi gibi
girtlağından ses çıkmıyor,
ezildin işte, Altınay!"
Altınay dedi ki:
"Böylesine fena bir yiğit gördünüz mü?
İnce belli, pembe yüzlü,
kızı benzer bir köle idi!
Özü güzel köledir o,
gözü güzel köledir o!
Kapıdan içeri girince
zavallı ben ayağa kalktım,
üç adım atıp durdum.
Yurt duvarında kulak var!
Bana akıl verecekler uzakta!
Ben korkarımlı bu oğuldan!
Ondan sonra üstelik
geçen ayın başında,
yedi deven yok olmuş,
yedi atam değil midir?
Sarsak olan koca aygır,
Ay Han babam değil mi?
Memesi süt dolu inek
Ak-kanış anam değil mi?
Burnuna kazık takılmayan,
burnuna delik açılmayan
kazıǵı bakır olan deve,
zavallı Altınay değil mi?
Uzun kafalı kur köpek de
bakmadan havlayan bu it,
Közkaman oğlu Kökçököz değil mi?
Gelib haber verdi diye,
hain sayılmadı mı?
Ak boynuzlu ak koç da
Acıbay değil midir?
Eve geri götürülen
kara boğa dediǵin,
kaplan Sırgak değil mi?
Sık karakollar konulsun
ordu da hazır tutulsun,
sessiz olup dursun, de!"
Altınay böyle deyince
Almambet dedi ki:
"İşaret koydum yüzüne,
haber getirdim ben size,
tan ağarıp atarken,
Terazi yıldızı batarken
büyük kapılı ak saraydan,
eğilerek sen çıkarken,
ince bileğinden tutmazsam
at üstüne atmazsam,
seni esir etmezsem...!
Tan ağarıp atarken,
Terazi yıldızı batarken,

- түбүн жерге саямын,
башын көккө жаямын!
Эңген-эсси бийк бос ордо
энкейип аттап сен ёссөң,
2060 кан башын кара кыламын,
кырк чорого соогат
кармап беремин!
Жарданың жара болгон соң,
жакшылық жериң кайда бар?
Өктөмүм көп болгон соң, /
өлбөгөн жерин кайда бар?"
- 2065** Алла байтальды тартып
Алмамбет жүрүп кетти дейт.
Кабылан тууган Манаска
алты капка чарбактын
арасында келди дейт.
- 2070** Манастын күш уйкусу келди дейт,
бактасы карыш Ак-олпок
айкарадан салыптыр,
уктап турган экен дейт.
Ат түбүртүн уккан соң,
2075 айбан-да болсо Ак-кула
кылчайып карап салды дейт.
Алмамбетти таныды,
окуранып ирд'эле-
Ак-куланың үстү-минен ойгонду!
- 2080** Салам айттың Алмамбет:
'Асаламнын салам,
ай жаркын, төрөм!'
'Алоодан элейким салам,
ай жаркын, чором!
Алтай толгон Калмакты, чором,
аралап келе жатасын, чором!
- 2085** Айтчи, кебиң угамын, чором:
сүүлөчү, сөзүң тыңшаймын, чором!"
Алмамбет туруп айтат:
'Соогат, соогат, ай жаркын, төрөм!'
'Болсун, болсун,
Алмамбет, чором!'
- 2090** 'Ай-кандын кысын Алтынай, төрөм,
аны бергин соогатка, төрөм!
Ашкере сулуу киш'эken, төрөм,
акылы артык бал'эken, төрөм,-
абыдан макул киш'эken, төрөм!-
- 2095** Ошуну маға соогат бер, төрөм!"
'Аталаңтан дагы андай, чором,
Кара-бөрүктөн дагы андай, чором?"
'Аталаңтан анч'өөдө, төрөм,
Кара-бөрүктөн дагы өөдө, төрөм!
- 2100** Кан баласы Каныкей, төрөм,
кандај көрсөң, андай көр, төрөм!"
'Ойноп айтпан, Алмамбет, чором-
дин Бусурман, дин Капыр,
Каныкейге кандај неме окшогон?"
- tübüн cérgé sayamın,
başın kökkö cayamın!
Éñigen-eesi biyk bos ordo
éñkeyip attap sén össöñ,
kan başın kara kılamın,
kırk çoroğó sooğat
karmap béremin!
Cardaňňıń cara bolgon soñ,
cakşılık cériň kayda bar?
Öktömüm köp bolgon soñ, /
ölbögön cériň kayda bar?"
Ala baytaldi tartıp
Almambét cürüp kétti déyt.
Kabilan tuuğan Manaska
altı kapka carbaktın
arasında kéldi déyt.
Manastın kuş uykusu kéldi déyt,
baktası karış Ak-olpok
aykaradan salıptır,
uktap turğan éken déyt.
At tübürtün ukkan soñ,
ayban-da bolso Ak-kula
kilçayıp karap saldı déyt.
Almambetti tanıldı,
okuranıp ird'ele-
Ak-kulanın üstü-minen oygondu!
Salam ayttiń Almambét:
'Asalamın salam,
ay carkın, töröm!"
'Aloodan eleykim salam,
ay carkın, çorom!
Altay tolgon Kalmaktı, çorom,
aralap kéle catasın, çorom!
Aytçı, kébiň ugamin, çorom:
sülöçü, sözünü tiñşaymin, çorom!"
Almambét turup aytat:
'Sooğat, sooğat, ay carkın, töröm!" "Elçi müjdesi ver, ay işığı, efendim!"
'Bolsun, bolsun,
Almambét, çorom!"
- "Ay-kandın kısın Altınay, töröm,
anı bérgin sooğatka, töröm!
Aşkere suluu kış'éken, töröm,
akılı artık bal'éken, töröm,-
abıdan makul kış'éken, töröm!-
Oşunu maǵa sooğat bér, töröm!"
'Atalıktan dağı anday, çorom,
Kara-börükton dağı anday, çorom?'
'Atalıktan anç'öödö, töröm,
Kara-börükton dağı öödö, töröm!
Kan balası Kanıkéy, töröm,
kanday körsöñ, anday kör, töröm!"
'Oynop aytraň, Almambét çorom-
din Busurman, din Kapır,
Kanıkéye kanday néme okşogon?' Kanıkéy'e kim benzeyebilir?"
- tuğumun direğini yere saplarım,
başını göğe yayarım ben!
Büyük kapılı yurt sarayından
egilerek sen çıkarken,
hanlığının talihini karartıp
kırk yiğide seni
ganimet veririm!
Cesaretin elde gidince
penahı nerede bulacaksın?
Benim hismim artınca /
ölümün mukadder değil mi?"
Alaca kısağı sürüp
Almambet çekip gitti.
Kaplan doğan Manas'a gelip,
altı kapılı kalenin
içine girdi.
Manas uyukluyordu,
sık dokunmuş ak zırhını
üstüne örtmüş
uyuyordu.
At seslerini işitince,
hayvan da olsa, Ak-kula
etrafına baktı,
Almambet'i tanıdı,
sevinç içinde kişnedi,
Ak-kula'nın sesinden uyandı kahraman!
Selam verdin sen, Almambet:
"Selamunaleyküm,
ay işığı, efendim!"
"Aleykümselam,
ay işığı, yiğidim!
Altay dolusu Kalmukların, yiğidim,
arasından geçip geldin, yiğidim!
Anlat, sözünü dinleyeyim, yiğidim,
konuş, sözünü işteyim, yiğidim."
Almambet dedi ki:
"Sooğat, sooğat, ay carkın, töröm!" "Elçi müjdesi ver, ay işığı, efendim!"
"Olur, olur
Almambet, yiğidim!"
"Ay Han'ın kızı Altınay', efendim,
elçi bahşısi ver, efendim!
Son derece tatlı bir kız, efendim,
çok da akıllı, efendim,
çok da anlayışlı, efendim!
Onu bana ödül ver, efendim!"
"Atalık'tan da güzel mi, yiğidim?
Kara-börük'ten de güzel mi, yiğidim?"
"Atalık'tan çok üstün, efendim,
Kara-börük'ten de üstün, efendim!
Han kızı Kanıkéy, efendim,
nasıl bilersen o da öyle, efendim!"
"Oyun etme, Almambet, yiğidim,
müslüman olsun kafir olsun,
Kanıkéye kanday néme okşogon?" Kanıkéy'e kim benzeyebilir?"

- 2105** Алмамбет туруп айтат дейт:
 ‘Ошуну калптар мен айссам, төрөм,
 кабыргамдан кагынып, төрөм,
 кан түкүрүп өлөйн, төрөм!
 Талаға сапар чыккалы, төрөм,
- 2110** нечендер калпты айткамын, төрөм?
 ‘Андей болсо, ай жаркын, чором,
 Аталыктай бар болсо, чором,
 “Ала койгун!” дейр элем, чором,
 Кара-бөрүктөй бар болсо, чором,
- 2115** “Кармап алғын!” дейр элем, чором!
 Кан баласы Каныкей, чором,
 Каныкейдеги бар болсо, чором,
 Кан иен-мен талашпа, чором!
 ‘Ошу кайсы барлығың, төрөм?
- 2120** Кай мага олжо
 талашип, төрөм,
 бу-да кайсы тардығын, төрөм?
 Жер дебеймин Таласты, төрөм,
 эр дебеймин Манасты, төрөм:
 суу ичпеймин Таластан, төрөм,
- 2125** көөнүм калды Манастан, төрөм!
 Мен Таласты кечпесем, төрөм,
 мен Манастан кетпесем, төрөм!
 Жаңагы айткан сөс кана, төрөм,
 мурдагы айткан сөс кана, төрөм?
- 2130** Ошу кайсы кыялың, төрөм,
 кыялындан
 уялдым, төрөм!
 Анын бери жагында, төрөм,
 атам куда болбосо, төрөм,
 энем кулдуқ урбаса, төрөм...’
- 2135** ‘Атаң куда болбосо, чором,
 энең кулдуқ урбаса, чором...
 Ойноп айтак, ай жаркын, чором!
 Ала койгун Алтынай, чором!
 Карс-карс күлүп жиберди.
- 2140** Кайтып жүрдү чорого.
 Чоролорго келген соң,
 Батыр Манас айтат дейт:
 ‘Мында турган кырк чором,
 соотты жийдым сен үчүн,
- 2145** сайышып өлгүн мен үчүн!
 Кылышты жийдым сен үчүн,
 кырылышын мен үчүн!’
 Эртең-минен турду дейт,
 Боз-чолокту минген Кыргын-чал
- 2150** туу карматып койду дейт.
 ‘Туу жыгылып калат’, дейт,
 ‘тushmanга колтук ачат’! дейт.
 Боз-чолоктун бутуна
 Орус кишен салды дейт.
- 2155** Сембекети тарс койуп,
 Манастан ураан чакырып,

Almambét turup aytat déyt:
 ‘Oşunu kalptar mén ayssam töröm, "Sözlerim yapmacık ise, efendim, kabırğamdan kağınip, töröm, kan tükürüp ölüyin, töröm!
 Talaǵa sapar čikkalı, töröm, neçender kalpti aytkamin, töröm?"
 'Anday bolso, ay carkın, çorom, Atalıktay bar bolso, çorom, "Ala koyğun!" déyr élem, çorom, Kara-börüktöy bar bolso, çorom, "Karmap alğın!" déyr élem çorom! Kan balası Kanikéy, çorom, Kanikéydey bar bolso, çorom, Kan ieñ-men talaşpa, çorom!'
 'Oşu kaysı barlığının, töröm?
 Kay maǵa olco
 talaşıp, töröm,
 bu-da kaysı tardığın, töröm?
 Cér débeymin Talasti, töröm, ér débeymin Manasti, töröm:
 suu içpeymin Talastan, töröm, köönüm kaldı Manastan, töröm!
 Mén Talasti kéçpesem, töröm, mén Manastan kétpesem, töröm!
 Cañaǵı aytkan sös kana, töröm, murdaǵı aytkan sös kana, töröm?
 Oşu kaysı kiyaliň, töröm, kiyaliňdan
 uyaldırm, töröm!
 Anın béri çağında, töröm,
 atam kuda bolboso, töröm,
 éнем kulduq urbasa, töröm...’
 'Atań kuda bolboso, çorom, éneń kulduq urbasa, çorom...
 Oynop aytak, ay carkın, çorom!
 Ala koygün Altınay, çorom!'
 Kars-kars külüp ciberdi.
 Kaytip cürdü çoroǵo.
 Çorolorǵo kélgen soñ,
 Batır Manas aytat déyt:
 ‘Mında turğan kırk çorom,
 soottı ciydım sén üçün,
 sayışip ölçün mén üçün!
 Kılıştı ciydım sén üçün,
 kırılışkin mén üçün!’
 Érteń-minen turdu déyt,
 Boz-çoloktu minggen Kırgın-çal tuu karmatıp koydu déyt.
 ‘Tuu ciǵılıp kalat’, déyt,
 ‘tushmanğa koltuk achat’! déyt.
 Boz-çoloktun butuna
 Orus kişen saldı déyt.
 Semberekti tars koyup,
 Manastap uraan çakırıp,

Almambet de dedi ki.
 kabırğamı kırılsın, efendim,
 kan tükürüp öleyim, efendim,
 boz kirlara çıkayım, efendim,
 yapmacık söz söyledimse, efendim!"
 "Öyle ise ay ışığı, yiğidim,
 Atalıkt'a benzeyorsa, yiğidim,
 alıkoy kendine, yiğidim,
 Kara-börük'e benzeyorsa, yiğidim,
 getir de al kendine onu, yiğidim,
 han çocuğu Kanikéy, yiğidim,
 Kanikéy'e benzeyorsa, yiğidim,
 hanınlı dalaşma, yiğidim!"
 "O nasıl senin olur, efendim?
 Bu ganimeti elimden
 niçin alıyorsun, efendim?
 Neden bu kadar harissin, efendim?
 Yer demem ben Talas'a, efendim,
 er demem ben Manas'a, efendim,
 su içmem ben Talas'tan, efendim,
 kalbim kırıldı Manas'a, efendim,
 ben Talas'tan gitmezsem, efendim,
 ben Manas'tan vaz geçmezsem, efendim!
 Eskiden ettiğin sözler nerede, efendim?
 Geçmişte ettiğin sözler nerede, efendim?
 Akıldan neler geçiyor, efendim,
 bu akıldan geçenlerden
 utandım, efendim!
 Sonra, bundan başka, efendim,
 babam talip olmadıysa, efendim,
 anam kız istemediye, efendim..."
 "Baban talip olmadıysa, yiğidim,
 anan kız istemediye, yiğidim...
 Şaka ettim, ay ışığı, yiğidim!
 Alıkoy Altınay'ı, yiğidim!"
 Kah kah gülmeye başladı,
 kalkıp yiğitlere gitti.
 Yiğitlere gelince
 bahadır Manas dedi ki:
 "Burada duran kırk yiğidim,
 zırhlar yiğidim sizin için,
 vuruşup ölün benim için!
 kılıç yiğidim sizin için
 kılıç sallayıb benim için!"
 Sabah erkenden kalkarak,
 Boz-çolok'a binen Kırgın-çal'ın
 eline tuğu verdirdi.
 Tuğ yere düşerse
 zaafımızı düşman görür, diye.
 Boz-çolok'un ayağına,
 Rus pa-bendi vurdurdu.
 Topu gürletip,
 Manas diye haykırarak

- уй-түгүндэй көп Калмак
чабуун койуп жиберди!
‘Алда, төрөм, жоо кашты!,
2160 тооба, төрөм, жоо кашты!'
‘Аламан, чором, аламан,
Таламан, чором, таламан!’
Карсылдашып атышып,
кырк чорону карасаң,
2165 балка-минен чабышып,
башы кесүн баралап,
бүткөн бойун жаралап,
кой боорындай кара кан
койнуна жаман толушуп...!
- 2170** Кечки бешим болгондо,
Батыр Манас карасаң,
еркөчү бийк, мойн узун,
жорго басык чоң кула,
жорго тың Ак-кула
- 2175** чоодырага салыптыр,
Батыр Тентек качыптыр!!
‘Батыр төрөм кашты!’ деп,
‘Бу немене болду?’ деп,
кара кандуу, кек биттүү,
- 2180** кабылан тууган Алмамбет
кошо качып бериптири.
Кошо качып берген соң,
кырк чорого баш болуп
кыран Сыргак калыптыр.
- 2185** ‘Алда, төрөм кашты!’ деп,
‘Бу немене болду?’ деп,
Көк-текени такымынан
тайдын этин бөлүнүп,
тарамышын көрүнгүп,
- 2190** Алмамбетке жетти дейт:
‘Сар’ала башын бура тур!
Астың жерге тура тур!
Кой боорындай кара кан
койнуна жаман толуптур!
- 2195** Капырдын иши онуптур,
кей-кашканын көбү
келет, көбү жок,
көзөй тийди темир ок:
сап-кашканын жарымы
- келет, жарымы жок,
жан башка тийди темир ок!
- 2200** Туугандан жоодан качпаган,
тушманга колтук ачпаган!
Эгине сакал койбогон,
эрдинен мурут албаган,
сакалы жок тақырды,
- 2205** дини бузук Капырды-
көп келет, көп Калмак!
Сар’ала башын бура тур!
Алмамбет, астың жерге тура тур!’
- uy-tügündöy köp Kalmak
çabuun koyup ciberdi!
‘Alda, töröm, coo kaştı,
tooba, töröm, coo kaştı!’
‘Alaman, çorom, alaman,
Talaマン, çorom, talaman!’
Karsıdaşıp atışip,
kırk çorunu karasañ,
balka-minen čabışıp,
başı kösün baralap,
bütkön boyun caralap,
koy booriday kara kan
koynuna caman toluşup...!
Kéçki bësim bolgondo,
Batır Manas karasañ,
örköçü biyk, moyn uzun,
corgo basık čoñ kula,
corgo tiñ Ak-kula
čoodirata saliptir,
Batır Téntek kaçıptır!!
‘Batır töröm kaştı!’ dép,
‘Bu némine boldu?’ dép,
kara kanduu, kök bittiñ,
kabilan tuuğan Almambét
koşo kaçıp bériptir.
Koşo kaçıp bérgeñ soñ,
kırk çoroğو baş bolup
kiran Sırgak kalıptır.
‘Alda, töröm kaştı!’ dép,
‘Bu némine boldu?’ dép,
Kök-tékéni takımınan
taydin étin bölöntüp,
taramışın körüntüp,
Almambétké cétti déyt:
‘Sar’ala başın bura tur!
Astiñ cérgé tura tur!
Koy booriday kara kan
koynuña caman toluptur!
Kapırdın işi oñuptur,
köy-kaşkanın köbü
kélet, köbüñ çok,
közöy tiydi témir ok:
sap-kaşkanın carımı
- кélet, carımıñ çok,
can başka tiydi témir ok!
Tuuğandan coodan kaçıpağan,
tuşmanğa koltuk açpağan!
Egine sakal koyboğon,
érdinen murut albagan,
sakalı çok takirdi,
dini buzuk Kapırdı-
köp kéléti, köp Kalmak!
Sar’ala başın bura tur!
Almambét, astiñ cérgé tura tur!’
- inek kılı kadar çok Kalmuk yiğinına,
korku salıp saldırdılar!
“Allah, efendim, düşman kaçtı,
tövbe, efendim, düşman kaçtı!”
“Alaman, yiğidim, alaman,
Talaマン, yiğidim, talaman!”
Dövüşüp atıştılar,
kırk yiğide bakarsan,
baltalarla vuruştular,
başlarını gözlerini yararak,
vücutları yaralanarak,
koyun ciğeri kadar kara kan
göğüslerine yaman dolarak...!
Öğleden sonra, akşam üzeri,
bak sen şu bahadır Manas'a
sırtı yüksek, boynu uzun,
sert yürük, yüksek kula at,
çevik yürük, Ak-kula at,
bak şakırdayıp geçiyor,
bahadır dik kafa kaçıyor!!
“Bahadır efendim kaçtı!” diyerek,
“Bu nasıl oldu?” diyerek
kara kanlı, mavi bitli,
kaplan doğan Almambet de
beraber kaçmakta idi.
İkisi birden kaçınca
kırk yiğide baş olarak
kahraman Sırgak kalmıştı.
“Allahım, efendim kaçtı!” diyerek,
“Bu nasıl oldu?” diyerek
Kök-teke'ye topوغunu vurdur,
tayın etini kopardı,
sinirleri göründü,
Almambet'e ulaştı:
“Sarı-ala'nın başını çevir!
Durduğun yerde dur!
Koyun ciğeri gibi kara kan
göğsüne yaman dolmuş!
Kafırin işi almış yürümüş,
seçme cengaverlerin çoğu
geldi, çoğu yok,
yanına değdi demir ok,
değme cengaverlerin yarısı
geldi, yarısı yok,
kalçaya değdi demir ok!
Doğalı düşmandan kaçmayan
düşmana hiç teslim olmayan!
Çenesi sakalsız,
dudağında bıyük,
yüzde sakal bırakmayan
bu dini bozuk kafırlar,
Kalmuklar yiğinla geliyor!
Sarı-ala'nın başını çevir!
Almambet, durduğun yerde dur!”

Анда айттың Алмамбет:

2210 'Омурткамда он жара,
кабыргамда кырк жара-
кайрыл' албай бар'атам,
кантейн мен бүгүндү?
енде жара бар болуп,
2215 менде жара жокп'эken?
Чак этме тийди боорга,
тарс этк'а тийди далыга-
кан сар'агып аккамбы?
Кой боорындай кара кан
2220 койнуңа уйуп калыптыр!
Жара тапкан бу Манас
бура тарта бергенче,
Алмамбет батыр урду'ла,
ченгелге баткан кара кан
2225 чоң казандын ашындей
чакылдап кайнап жүрүптур!
Ызыгына чыд'албай
Алмамбеттин Сар'ала
соорысында ағы бар,
2230 ак жұнұнө тийди'ле!
Ызыгына чыд'албай
жұнұ жыдып кетти'ле!
Кан баласы Алмамбет
калчайып карап салд'эле,
2235 кашка таман жек'өтүк
чирене теп алды'ла,
өбектөп өде болду'ла,
Сараланы катуу бутка салды дейт-
берен экен Сар'ала:
2240 уялса, кийн калычы,
уюлбаса, күнү-түнү сегис күн
астында чыгып жүрүчү-
бери көтүнөн бар'албай
кабылан тууган Манастын
2245 карс алдынан чыкты дейт.
Сар'аладан түштү дейт,
тура калды жалынып,
мойнуна бото салынып:
'Алда, төрөм, ай жаркын,
2250 тооба, төрөм, күн жаркын,
туугандан жоодан качпаган,
тушманга колтук ачпаган!
Кой боорындай кара кан, төрөм,
койнума жаман толуптур, төрөм!
2255 Капырдын иши оңуптур, төрөм!
Манас анда айтты дейт:
'ен не дейсин, ай жаркын, чором,
Ак-куланын барында, чором,
суудан коркуп кетесин, чором:
2260 Кан төрөндүн барында, чором,
жоодан коркуп кетесин, чором!
Андай болсо, бери тарт, чором!

Anda ayttıñ Almambét:
'Omurtkamda on cara,
kabırğamda kırk cara-
kayırl' albay bar'atam,
kanteyn mén bügündü?
Sénde cara bar bolup,
ménde cara cokp'éken?
Çak étme tiydi boorğa,
tars étk' a tiydi dalığa-
kan sar'ağıp akkambi?
Koy boorınday kara kan
koynuña uyup kalıptır!
Cara tapkan bu Manas
bura tarta bérgeńce,
Almambét batır urdu'la,
çéñigelge batkan kara kan
çoñ kazandin aşınday
çakıldap kaynap cürüptür!
Izığına çid'albay
Almambéttin Sar'ala
soorisında ağrı bar,
ak cününö tiydi'le!
Izığına çid'albay
cünü ciòp kétti'le!
Kan balası Almambét
kalçayıp karap sald'éle,
kaşka taman cék'ötük
çirene tep aldı'la,
öböktöp ödö boldu'la,
Saralani katuu butka saldı déyt-
bérien éken Sar'ala:
uyalsa, kiyn kaliçi,
uyalbasa, künü-tünü ségis kün
astında çığıp cürücü-
béri kötünön bar'albay
kabilan tuuğan Manastın
kars aldınan çıktı déyt.
Sar'alandan tüstü déyt,
tura kaldi calınıp,
moynuna boto salınıp:
'Alda, töröm, ay carkın,
tooba, töröm, kün carkın,
tuuğandan coodan kaçıpagan,
tuşmanğa koltuk açpagan!
Koy boorınday kara kan, töröm,
koynuma caman toluptur, töröm!
Kapırdın işi oñuptur, töröm!
Manas anda ayttı déyt:
'Sén né déysin, ay carkın, çorom,
Ak-kulanın barında, çorom,
suudan korkup kétesin, çorom:
Kan töröñdün barında, çorom,
coodan korkup kétesin, çorom!
Anday bolso, béri tart, çorom!

O zaman Almambet dedin ki:
"Omurgamda on yaram var,
kaburgamda kırk yaram var,
kimuldayamıyorum bak,
bugünü ben ne yapayım?
Senin de pek çok yaran var,
bende yara yok mu?
Atılan şey ciğerine değildi,
atılan şey dalağına değildi,
oradan sari kan akmadı mı?
Koyun ciğeri gibi kara kan
gögüsüne dolup kalmış bak!"
Bu yaralı Manas,
atını daha çevirmeden,
bahadir Almambet hemen vurdu,
avcuna dolan kara kan,
kazan dolusu aş gibi,
kaynayarak taşıyordu!
Isiya dayanamadı
Almambet'in Sarı-ala'sı,
sirtında bir aki var,
bu ak killarına değildi,
isiya dayanamadı,
killar döküldü gitti!
Han çocuğu Almambet
yan gözle etrafı baktı,
çizmelerini özengiye geçirip
dizlerini bükmeden
dimdik durdu,
Sarı-ala'yı sımsıkı tuttu,
cesur idi Sarı-ala:
utanınca geride kalırdı,
utanmasa gece gündüz sekiz gün
öncülük eder giderdi -
artık peşinden gidemedi,
kaplan doğan Manas'ın
fırladı önüne geçti.
Sarı-ala'dan atladi,
durup yalvarmaya başladı,
boynuna mendil sarıp:
"Allah, efendim, ay ışığı,
tövbe, efendim, gün ışığı,
doğalı düşmandan kaçmadın,
düşmana hiç teslim olmadın!
Koyun ciğeri gibi kara kan, efendim,
gögüsü yaman doldurdu, efendim!
Kafirin işi iyi gitti, efendim!"
Manas o zaman dedi ki:
"Sen ne diyorsun, ay ışığı, yiğidim?
Ak-kula'nın varlığında, yiğidim,
sudan korkup kaçıyorsun, yiğidim.
Bu han efendinin varlığında, yiğidim,
düşmandan korkup kaçıyorsun, yiğidim.
Öyle ise haydi ileri, yiğitlerim!"

- Мага кошкон кошум чоң, чором-
көтүмнөн салып беринер, чором!"
- 2265** Бура тарттың, Эр Манас!
Алтай толгон көп Калмак
каптап сала берди дейт,
курмө тоноп кийди дейт,
чапмалуу мылтық алды дейт!
- 2270** Алма баштуу кой чагыр
карсылдатып койгулап,
Манастан ураан чакырат-
Алтай толгон Калмакты,
аны чаап салды дейт!
- 2275** Алмамбет баштап барды дейт,
Ай-кандин кысын Алтынай
туу үстүнө тикти дейт.
Кула байтал куу бала,
куу баланын
- иниси
- 2280** Каргалдай деген бал'экен-
кырк чоронун ичине
кирип кеткен турбайбы?
Жылкылардын жұсту алат!
Жүктөп салған нард'алып,
- 2285** бегиликке бешт'алып,
беш-көкүл талдан кыст'алып,
жүктөрүнүн арч'алып,
жокторунун барча алып,
оролой чаап олж'алып,
- 2290** орокчу Сартты кошш'алып,
керелей чаап кентт'алып,
кетменчи Сартты кошш'алып
агар алтын, ак күмүш
артин'албай да жүрөт!
- 2295** Манаска желип келди дейт.
'Аты жакши, ай жаркын, төрөм,
езу жакши, күн жаркын, төрөм!'
Көзкамандын балдары, төрөм,
Алмалы-булак башынан, төрөм!
- 2300** алты сан жылкы алган бәэм, төрөм!
Толоно-булак башынан, төрөм,
тогус сан жылкы алган бәэм, төрөм!
Айдай албай келип бәэм, төрөм!
Соогат барып алайн бәэм, төрөм!
- 2305** Анда айттың Эр Манас:
'Андай болсоң, ай жаркын, чором,
барсан, "Бара койгун!" деп, чором!'
Батыр төре айткан соң,
желип кетти Каргалдай.
- 2310** Желип кессе Каргалдай,
Көкчөкөзге келет дейт:
'Асаламдын салам,
ай жаркын, төрөм!
'Алоодан элейки салам,
Каргалдай ырчым!'
- Mağa koşkon koşum çoñ, çorom-
kötümnön salıp bériñer, çorom!"
- Bura tarttuñ, Ér Manas!
Altay tolgon köp Kalmak
kaptap sala bérdi déyt,
kürmö tonop kiyidi déyt,
çapmaluu miltik aldı déyt!
- Alma baştuu koy çağır
karsıdatıp koygulap,
Manastap uraan çakırat-
Altay tolgon Kalmaktı,
anı çap saldı déyt!
- Almambét baştап bardı déyt,
Ay-kandın kısın Altınay
tuu üstünö tikiت déyt.
Kula baytal kuu bala,
kuu balanın
- inisi
- Kargalday dégen bal'éken-
kırk coronun içine
kirip kétken turbayı?
Cılkilardın cüstü alat!
Cüktöp salğan nard'alıp,
bégilikke bést'alıp,
bés-kökül taldap kış'alıp,
cükörtünün arç'alıp,
coktorunun barça alıp,
oroloy çap olc'alıp,
orokçu Sarttı koşş'alıp,
kéréley çap kénnt'alıp,
kétmençi Sarttı koşş'alıp
ağar altın, ak kümüş
artin'albay da cüröt!
- Manaska célip keldi déyt.
'Atı cakşı, ay carkın, töröm,
özü cakşı, kün carkın, töröm!'-
Közkamandan baldarı, töröm,
Almalı-bulak başınan, töröm,
altı san cılık alğan beem, töröm!
Tolono-bulak başınan, töröm,
togus san cılık alğan beem, töröm!
Ayday albay kélip beem, töröm!
Sooğat barıp alayn beem, töröm!
- Anda ayttañ Ér Manas:
'Anday bolsoñ, ay carkın, çorom,
barsaň "Bara koygün!" dép çorom!' haydi sen git var oraya, yiğidim!"
- Batır törö aytkan soñ,
célip kétte Kargalday.
Célip késse Kargalday,
Kökçöközgö kélet déyt:
'Asalamdin salam,
ay carkın, töröm!'
- 'Aloodan eleyki salam,
Kargalday irçtm!'
- Bana bağlı kuvvetler güçlü, yiğitlerim,
haydi, peşinden gelin, yiğitlerim!"
- Geri döndürdün, Er Manas!
Altay dolusu Kalmukların
üstüne doğru yürüdü,
arkasına zırhını giydi,
çakmaklı tüfegini aldı!
- Elma başlı kılıçını
şakırdatıp salladı,
Manas diye haykırıp çağırıldı,
Altay'ı dolduran Kalmukların
hepsini birden doğradı.
- Almambet baş olup öne geçti,
Ay Han'ın kızı Altınay'i,
tuğunun ilerisinde yakalayıp aldı.
Şu kula kısraktaki kurnaz oğlan,
kurnaz oğlanın bir küçük
erkek kardeşi var,
adı Kargalday.
- Kirk yiğidin arasına,
atını sürüp girmez mi?
- Yılkuların içinden yüz at aldı o!
- Yüklü develer aldı,
beylik için beş aldı,
beş örgülü kız aldı,
yüklerin iyisini aldı,
lazım olanın hepsini aldı,
sarılıp hep çapul aldı,
orakçı Sartı kılavuz alıp,
sarılıp şehri aldı,
kazmacı Sartı kılavuz alıp,
sarı altınla, beyaz gümüşü
tıklım tıklım yükletip götürdü!
- Sonra Manas'a koşup geldi.
- "Adı güzel, ay ışığı, efendim,
kendi güzel, gün ışığı, efendim,
Közkamanın çocukları, efendim,
Almalı-bulak başında, efendim,
altı sürü at aldı, efendim!
- Tolono-bulak başında, efendim,
dokuz sürü at aldı, efendim!
- onları sürüp götüremiyorlar, efendim!
- Gidip yağma payı alayım, efendim!"
- O zaman Er Manas dedin ki:
- "Öyle ise ay ışığı, yiğidim,
Selamunaleyküm,
ay ışığı, efendim!"
- "Aleykümselam,
Kargalday, türkümüz!"

- Ай жаркын, ырчым Каргалдай,
2315 Манастын алган олжосу кандай?
 Менин алган олжосу кандай?"
 Анда айттың Каргалдай:
 'Манастыгын нетейн?
 Өзүңнүкүн айтып берейн-
- 2320** Олжоң-минен ойрон бол!
 Манастыгын айтпамын!
 Агар алтын, ак күмүш
 арабага саламын,
 атка сүрөп аламын!"
- 2325** Желип кетти Каргалдай,
 аргымак атын ақырат.
 Желип кеткен Каргалдайды
 Көкчөкөз Калмак чакырат:
 'Кайтып айтчы ырынды,
- 2330** кайтып айтчы сырынды!-
 Ачыткан тере берейн!
 Олжоң-минен ойрон бол!
 Бу Манастан не калды? -
 Журтта калган тере алып,
- 2335** жумаланган чал алып,
 чыккактаган бал'алып,
 согоно болгон тек'алып,
 бычып койгон бүк'алып,
 сенин олжоң курусун!
- 2340** Эл жакшысы эл аман,
 калк жакшысы, калк аман!
 Аттын жүгүн оодарып,
 чабуулды койолу!
 Манастан тартып алалы!-
- 2345** Бир Кудайдан тилемелі!"
 Манасты көстөй чапты дейт,
 Көкчөкөздөй бу Калмак
 чаап келип жетти дейт.
 Бу Манаска жеткенде,
- 2350** аттын оосын тартканда,
 кара кандуу, көк биттүү,
 кабылан тууган Алмамбет
 кош көмөкөй сыр найза
 колтукка кысып алды дейт,
- 2355** чынкылдашкан күлүкту,
 чылкылдашкан уулду
 кабылан тууган Алмамбет
 ыргыта койуп ирди дейт!
 Өркөчү бийк, мойн узун
- 2360** жорго басык чоң кула,
 жорго тың Ак-кула,
 аткан тандай сүрүлтүп,
 аркадай санын түрүлтүп,
 эбисин жагын эңкейтип,
- 2365** эркештей мойнун койкойтуп,
 бастырып келди Эр Манас!
 Кармай алдың Алмамбет:

Ay carkin, içim Kargalday,
 Manastın alğan olcosu kanday?
 Ménin alğan olcosu kanday?"
 Anda aytılıñ Kargalday:
 'Manastığın néteyn?
 Özüñükün aytıp béréyn-
 Olcoñ-minen oyron bol!
 Manastığın aytپamın!
 Ağar altın, ak kümüş
 arabaga salamın,
 atka sürüp alamın!"
 Célip kétti Kargalday,
 arğımak atın akırat.
 Célip kétken Kargaldayı
 Kökçököz Kalmak çakırat:
 'Kaytip aytçı ırılı, -
 kaytip aytçı sıriñdı!-
 Açıtkan tére béréyn!
 Olcoñ-minen oyron bol!
 Bu Manastan né kaldı?-
 Curtta kalğan tére alıp,
 cumalanğan çal alıp,
 çıapkaktağan bal'alıp,
 soğono bolgon ték'alıp,
 biçip koyğon buk'alıp,
 sénin olcoñ kurusun!
 Él cakşısı él aman,
 kalk cakşısı, kalk aman!
 Attın cügün oodarıp,
 çabuuldı koyolu!
 Manastan tartıp alalı!-
 Bir Kudaydan tileli!"
 Manastı köstöy çaptı déyt,
 Kökçöközdy bu Kalmak
 çAAP kélép cétti déyt.
 Bu Manaska cétkende,
 attın oosin tartkanda,
 kara kanduu, kök bittüü,
 kabilan tuuğan Almambét
 koş kömököy sir nayza
 koltukka kisip aldı déyt,
 čiñkidaşkan külüktü,
 čiñkidaşkan uuldu
 kabilan tuuğan Almambét
 irğıta koyup irdi déyt!
 Örköçü biyk, moyn uzun
 corgo basık čoñ kula,
 corgo tuñ Ak-kula,
 atkan tañday sürültüp,
 arkaday sanın türültüp,
 ébisin cağın éñkeytip,
 érkeştey moynun koykoypup,
 bastırıp kéldi Ér Manas!
 Karmay aldiñ Almambét:

Ay ışığı, türkücüüm Kargalday,
 Manas'in aldığı çapul ne kadar?
 Ben ne kadar ganimet aldım?"
 O zaman Kargalday dedin ki:
 "Manas'inkinden sana ne?
 Seninkini söyleyeyim!
 Ganimetin batsın!
 Manas'inkini söylemem!
 sarı altınla beyaz gümüşü
 arabaya doldurayım,
 onu ata çektireyim!"
 Yel gibi gitti Kargalday,
 cins atına haykirarak.
 Yel gibi giderken Kargalday,
 Kökçököz Kalmuk çağırıldı:
 "Bir daha söyle türkünü,
 söyle sözcü sırrını!
 Yumuşak deri vereyim sana!
 Ganimetin batsın!
 Manas ne zaman ne verdi ki?
 Yurtta kalan deriyi alıp
 işe yaramaz ihtiyarları alıp,
 ishal çocukların alıp,
 huysa torbası şışmiş tekeleri alıp,
 iğdiş edilmiş boğaları alıp,
 senin ganimetin kurusun!
 İlin iyisi ili kurtarır,
 halkın iyisi halkın kurtarır!
 Atın yükünü atarak,
 çapulu da bırakalım!
 Manas'ı ganimet alalım!
 Tanrı'dan talih dileyelim!"
 Manas'a doğru koşтурdu,
 bu Kalmuk Kökçököz,
 çabucak geldi oraya.
 Manas'ın yanına gelince,
 atın ağını çekti,
 kara kanlı, mavi bitli
 kaplan doğan Almambet,
 çift püsküllü mızrağı aldı,
 koltuguna sıkıştırdı,
 şurada kişneyen atları,
 itişip tepisen oğlanları,
 kaplan doğan Almambet
 hep birbirine kattı!
 Sırtı yüksek, boyunu uzun,
 yürükl kula atı
 yürükl çevik Ak-kula'yı
 atan tan gibi parıldattı,
 dağ koçu gibi budunu burdurdı,
 hafifçe yanlarını oynattı,
 teke gibi boynunu uzattırıp,
 bu atla fırladı Er Manas!
 Almambet'i durdurdu:

- 'Аты жакшы, ай жаркын, чором,
өзү жакшы, ай жаркын, чором!-
- 2370** Ачууланбай койсоңчы, чором,
ойноп күлүп айссаңчы, чором!
Менин атам Жакып-бай, чором,
Жакып-бай-минен
 бир тууган, чором,
 картайганда Көзкаман, чором,
- 2375** алтымышка чыкканда, чором,
аттанып сапар келгендे, чором,
ачууланып койбосун, чором!
Карғышы биске тийбесин, чором!
Ачууланбай тура тур, чором!
- 2380** Олжону кайта салыңар, чором,
олжо бөлүп алалы, чором,
олжодон куру калалы, чором,
ичи күйүп жаткандар, чором!
Агар алтын, ак күмүш
- 2385** алып келип салған соң,
олжо бөлүп алған соң,
кайта жүрдүң, Эр Манас.
Келе жатат бир жолдо,
адырдан аркар атышып,
- 2390** бектерден бекен атышып,
үйдү көстөй жүрдү дейт.
Жолдо турған бир үйгө
жетип бардың, Эр Манас:
бирге барған Калмактар,
- 2395** бирге барған чоролор,
анда калып калдылар,
аракы ичиp мас болуп.
Ошу жерди карасаң,
мастар болуп урушту!
- 2400** Кыйыктанып калған соң,
Көзкамандын баласы
Көкчекөз деген бу Калмак
аракыга ууну салды дейт.
Анда турған қырк чоро,
- 2405** батыр тууган Эр Манас
ууну ичиp алған соң,
билинбей жатып калды дейт.
Манастын ичи күйгөн соң,
өркөчү бийк, мойн узун,
- 2410** жорго басык чоң кулаа
мине каштың, Эр Манас!
Ак-келте-минен Көкчөкөз
Манасты атып кетти дейт-
кол ортодон ок тииди!
- 2415** Тийген жери, карасаң,
тийген жери барадай:
чыккан жери, карасаң,
тогус карыш жарадай!
Капчыгай ылдый кулады,
- 2420** коркурап кеттиң, Эр Манас!-

'Атı cakşı, ay carkın, çorom,
özü cakşı, ay carkın, çorom!-
Açuulanbay koysańcu, çorom,
oynop külüp ayssafıń, çorom!
Ménin atam Cakıp-bay, çorom,
Cakıp-bay-minen
 bir tuuğan, çorom,
 kartayganda Közkaman, çorom,
 altımsıka čikkanda, çorom,
attanıp sapar kélgende, çorom,
açuulanıp koybosun, çorom!
Karğışı biske tiybesin, çorom!-
Açuulanbay tura tur, çorom!
Olconu kayta salıńar, çorom,
olco bölüp alalı, çorom,
olcodon kuru kalalı, çorom,
içi küyüp catkandar, çorom!'
Ağar altın, ak kürnüş
alıp keliip salgın soñ,
olco bölüp alğan soñ,
kayta cărdüñ, Ér Manas.
Kéle catat bir coldo,
adırdan arkar atışip,
böktördön bökön atışip,
üydü köstöy cărdü déyt.
Coldo turğan bir üygö
cétip bardıñ, Ér Manas:
birge barğan Kalmaktar,
birge barğan čorolor,
anda kalıp kaldılar,
arakı içip mas bolup.
Oşu cérdi karasań,
mastar bolup uruştu!
Kiyıktanıp kalǵan soñ,
Közkamandın balası
Kökçököz dégen bu Kalmak
arakıga uunu saldı déyt.
Anda turğan kırk čoro,
batır tuuğan Ér Manas
uunu içip alğan soñ,
bilinbey catip kaldi déyt.
Manastın içi küygön soñ,
örkökü biyk, moyıñ uzun,
corǵo basık čoñ kulaa
mine kaştıñ, Ér Manas!
Ak-kelte-minen Kökçököz
Manasti atıp kétti déyt-
kol ortodon ok tiidi!
Tiygen céri, karasań,
tiygen céri baraday:
çıkkan céri, karasań,
togus karış caraday!
Kapçıgay ıldır kuladı,
korkurap kéttiñ, Ér Manas!-

"Adı güzel, ay ışığı, yiğidim,
kendi güzel, ay ışığı, yiğidim!
Hiddetlenme, yiğidim,
oynayıp, gülüp, konuş, yiğidim!
Benim atam Cakıp-bay'ın, yiğidim,
Cakıp-bay'ın
 kardeşidir, yiğidim,
ihtiyar Közkaman, yiğidim,
alımısha girdiğinde, yiğidim,
atlanıp sefere çıkmış, yiğidim,
hiddetlenmesin, yiğidim!
Bedduası bize dokunmasın, yiğidim!
Hiddetlenme, dur, yiğidim!
Ganimeti geri götürün, yiğitler,
ganimeti bölüşelim, yiğitler,
ganimetten mahrum kalalım, yiğitler,
içi yanıp tutuşuyor, yiğitler!"
Sarı altını beyaz gümüşü
getirip ortaya koyunca
ganimeti bölüşüp alıncá,
geriye döndün Er Manas.
Geliyor iken bir yoldan,
dağda dağ koçu vurdular,
tepede geyikler vurdular,
evin yolunu tuttular.
Yolda duran bir eve
gidip vardin Er Manas.
Seninle beraber giden Kalmuklar,
seninle beraber giden yiğitler
gece orada kaldılar,
rakı içip mest oldular.
Ne yaptılar dersen,
sarhoş olup, vuruştular!
Hiddetlenip kızıştılar,
Közkaman'ın çocuğu,
Kökçököz denen bu Kalmuk,
rakiya zehir akıttı,
oradaki kırk yiğit hep,
bahadır doğan Er Manas da
hepsi bu zehiri içti,
kendini bilmez yatıp kaldılar.
Manas'ın içi yanıyordu,
sirtı yüksek boynu uzun,
sert yürüyüşlü büyük kula'ya,
binip kaçın Er Manas!
Kökçököz Ak-kelte'yi
Manas'ın arkasından attı,
kolunun ortasından vurdu!
Değdiği yere bakarsan,
değdiği yer kürek gibi,
çıktığı yere bakarsan,
dokuz karış yara gibi!
attan yere yuvarlandı,
hirildiyordunsun Er Manas!

- Үйдө жаткан Каныкей
керетинде билет дейт,
Кан Темир дары алат дейт.
Манасты көстөп салат дейт.
- 2425** Көк-доскоктун астында
батыр тууган Манаска
жете келип жатты дейт.
Кайнатма кара дарыны
кайнатып куйду жарага:
- 2430** сүртмө кызыл дарыны
сүртүп койду Манаска.
Мекедеги Кан-кою
жете келди Манаска.
Күн он эки болгондо
- 2435** түн он эки болгондо,
жакшы болдуң, Эр Манас!
Айлана карасаң,
өлгөн экен кырк чоро!
Анда айттың, Эр Манас:
- 2440** ‘Жаңыс кантип жүрөйн,
Жасагандан тилейн,
Жасагандан жар болсо,
жам оолийя колдосо,
kyрк чоромду тилейн!’
- 2445** Атка минип кетти дейт,
Мекеге барып жетти дейт.
Мекедеги жетти эшик,
жетти эшикке сийнды,
төгөрөктүн төрт бурчун
- 2450** төрт айлана кыдырыды:
‘Кылбаганым жог-эле
жанғыс кантып жүрөмүн?
Жасагандан жар болсо,
жам оолийя колдосо,
- 2455** кырк чоромду тилеймин!
Жер астын да кирбegen,
Эр Назар тийген кул экен,
Кудай кылган эр экен:
kyрк чоро турду, тирилди!
- 2460** ‘Манастанай эрге баралы!’ деп,
атка минип кетти дейт,
Мекеге барып жетти дейт.--
Каныкей үйүндө жатып,
түндө түштү көрдү дейт.
- 2465** ‘Батыр төрөм келди!’ деп,
‘Баштагыдай болду!’ деп,
‘Бүлкүлдөктүн тартты!’ деп.
‘Эңген-эсси бийк бос ордоғо
кабылан Манас келди!’ деп,
- 2470** ‘Как төрүмнөн башында
болот өго жатты!’ деп,
‘Койнума катып алдым!’ деп
‘Бу немене болот?’ деп.
‘Түшүмдү кимге айтам?’ деп.

-Üydö catkan Kanikéy
kéretinde bilet déyt,
Kan Témir darı alat déyt.
Manastı köstöp salat déyt.
Kök-doskoktun astında
batır tuuğan Manaska
céte kélip cattı déyt.
Kaynatma kara darını
kaynatıp kuydu carağa:
sürtmө kızıl darını
sürtüp koydu Manaska.
Mékédegi Kan-koco
céte kéldi Manaska.
Kün on éki bolgondo
tün on éki bolgondo,
cakşı bolduñ, Ér Manas!
Aylana karasañ,
ölögön éken kirk çoro!
Anda ayttañ, Ér Manas:
‘Cañgis kantip cüröyn,
Casagandan tileyn,
Casagandan car bolso,
cam ooliyya koldoso,
kirk çoromdu tileyn!’
Atka minip cétti déyt,
Mékége barıp cétti déyt.
Mékédegi cétti éşik,
cétti éşikke siyndi,
tögörktün tört burçun
tört aylana kıldırdı:
‘Kılbağanım coğ-éle
cañgis kantip cürömün?
Casagandan car bolso,
cam ooliyya koldoso,
kirk çoromdu tileymen!’
Cér astın da kirbegen,
Ér Nazar tiygen kul éken,
Kuday kilğan ér éken:
kirk çoro turdu, tırıldı!
‘Manastay érgé baralı!’ dép,
atka minip cétti déyt,
Mékége barıp cétti déyt.--
Kanikéy üyündö catip,
tündö tüstü kördü déyt.
‘Batır törüm kéldi!’ dép,
‘Baştäğıday boldu!’ dép,
‘Bülküldöktün tarttı!’ dép.
‘Éñgen-eesi biyk bos ordoǵo
kabılan Manas kéldi!’ dép,
‘Kak törümrön başında
bolot öögö cattı!’ dép,
‘Koynuma katıp aldım!’ dép,
‘Bu némene bolot?’ dép.
‘Tüsümdü kimge aytam?’ dép.

Evde kalan Kanıkey'in
icine doğmuş, bilmisti bunu,
Han Temir'in ilacını alıp,
Manas'a götürüp vereyim dedi.
Kök-doskok'un altında
bahadır doğan Manas'a,
yetişip geldi.
Kaynatmalık kara ilacı
kaynatıp sürdü yaraya;
sürülecek kızıl ilacı da
sürdü Manas'a.
Mekke'deki Kan-koco,
yetişip geldi Manas'a.
On iki gün geçince,
on iki gece olunca
iyileştin Er Manas!
Etrafına bakınıncı
kirk yiğit ölmüşti!
O zaman dedin ki Er Manas:
“Yalnız nasıl yaşayım?
Yaratan'a yalvarayım,
Yaratan'ım yar olursa,
tüm evliyalar yardım ederse,
kirk yiğidimi geri isteyeyim!”
Atına binip gitti,
Mekke'ye varıp girdi.
Mekke'nin yedi kapısında,
her kapıda dua etti,
Mekke'nin dört bucağını
dört defa dolaştı:
“Yapmadığım iş kalmadı,
şimdi nasıl yalnız giderim?
Yaratan bana yar olursa,
tüm evliyalar yardım ederse
kirk yiğidimi geri istiyorum!”
Hiç yer altına girmemiş olsa da
Er Nazar'ın sevdigi bir kuldu,
Allah'ın yarattığı bir erdi:
kirk yiğit kalktı dirildi!
Er Manas'a gidelim diye,
atlara binip çıktılar,
Mekke'ye varıp girdiler.
Kanıkey evdeydi,
gece bir rüya görmüştü.
“Bahadır efendim geldi,
işler eskisi gibi oldu,
bana sarıldı!” dedi,
“Büyük kapılı ak saraya
kaplan doğan Manas girdi!” dedi
“Benim efendimin başında
çelikten bir ege vardı,
alıp koynuma attım onu!
Bu ne demek olsa gerek!
Rüyamı kime söyleyeyim?”

- 2475 'Ак сөөк кандын баласы
Алтынайга барайн!
Ак сөктүн баласы
акыл-минен жорур!' деп.
Бети-колун жууат дейт,
2480 бе-дээрет жүзүн арчыт дейт,
басып келди Каныкей,
Алтынайга айтт'эле.
Алтынай туруп мыны айтат:
'А Каныкей, эжеке,
2485 башыңа айлар тууганы,
батыр төрөң турбайбы?
Ай ағыла күн тууса,
о кырк чоро турбайбы?
Эңген-эssi бийк бос ордо
2490 эңкеитип тигип салған соң,
батыр төрөң келгени,
балкып жатып калғаны.
Обоодан бос турумтай,
бос торгойду кармаса,
2495 Көзкамандын беш уулу
батыр төрөң өлтүрөт!
Как төрөнүн башына
болот өгө жатканы
бойуңа эркек
бала бүтүптур!-
- 2500 Жөлөнүш сары кер'эken,
кек жал төбөт бөрү эken,
атасынан артык эр эken!
Атасы аны көргөн соң,
Ак-куланы тойуна
2505 сойгон эken турбайбы?
Жаңгыс мерсет болду!' деп,
'Тай-буурулду миниптири,
төгөрөктүн төрт бурчун
бүтүндөн жорук салыптыр!
- 2510 Конур-бай-минен салышып,
Жолой-минен кармашып,
Капырдын каны Нез-кара,
аны-минен кармашып
жаткан эken турбайбы?"
- 2515 Кабылан Тентек келди дейт,
кайтып келди Мекеден.
Көзкамандын балдарын,
Капыр Калмак өлтүрдү.
Капыр өлүп калған соң,
2520 кайта желип келген соң,
Ай-кандын кысын Алтынай,
аны көрүп алған соң,
кабылан тууган Эр Манас
жанындағы Албарсты
- 2525 карманап алды сабынан,
сууруп алды кабынан
жетип чаап ирerde,

'Ak söök kandın balası
Altınayğa barayn!
Ak söktün balası
akıl-minen corur!' dép.
Béti-kolun cuuat déyt,
bé-deeret cüzün arçit déyt,
basıp kéldi Kanikéy,
Altınayğa aytت'éle.
Altınay turup mını aytat:
'A Kanikéy, éceke,
başına aylar tuuğanı,
batır töröñ turbayı?
Ay ağıla kün tuusa,
o kirk çoro turbayı?
Éñgen-eesi biyk bos ordo
éñkeytip tigip salğan soñ,
batır töröñ kélgeni,
balkıp catıp kalğanı.
Oboodan bos turumtay,
bos torğoydu karmasa,
Közkaman'dın bés uulu
batır töröñ öltüröt!
Kak törönün başına
bolot ögö catkanı
boyuña érkek
bala bütüptür!-

Cölönüş sarı kér'éken,
kök cal töböt börü éken,
atasinan artık ér éken!
Atası ami körgön soñ,
Ak-kulanı toyuna
soygon éken turbayı?
Cañgis mérset boldu!' dép,
'Tay-buuruldu miniptir,
tögöröktün tört burçun
büttündön coruk salıptır!
Koñur-bay-minen salışip,
Coloy-minen karmaşıp,
Kapırdın kanı Néz-kara,
ani-minen karmaşıp
catkan éken turbayı?'
Kabilan Téntek kéldi déyt,
kayıtip kéldi Mékeden.
Közkaman'dın baldarın,
Kapır Kalmak öltürdü.
Kapır ölüp kalğan soñ,
kayta célib kelgen soñ,
Ay-kandın kısın Altınay,
ani körüp alğan soñ,
kabilan tuuğan Ér Manas
canındağı Albarsti
karmap aldı sabınan,
suurup aldı kabınan
cétip çaat irerde,
Asil hanın çocuğu,
Altınay'a gideyim!
Asil hanın çocuğu,
akıl ile yorar bunu!" dedi.
Elini yüzünü yıkayıp,
teharet alıp yüzünü silip
çıkip geldi Kanikéy,
Altınay'a anlattı.
Altınay şunu dedi:
"A, Kanikéy kardeşiğim,
başına aylar doğması
bahadır efendine delalet değil mi?
Ay işığında güneş doğması
kirk yiğide delalet değil mi?
Kapısı büyük ak çadırı
eğilip dikiğin vakit,
bahadır efendin geldiği vakit,
akar gibi yatıp kalmıştı.
Havadan boz atmaca eğer,
şu boz kırlangıcı tutmasaydı,
Közkaman'ın beş oğlu,
bahadır efendini öldürmüştü!
Efendinin başında,
duran çelik ege ise,
karnında bir erkek çocuk
oluyor, demektir!
Yamaçtaki dağ çaylağı imiş,
kır yelesi erkek kurt imiş,
atasından da güclü bir er imiş.
Atası onu görünce,
Ak-kula atı ziyafette
kestirmez mi?
Biricik çocuğu oldu diye
Tay-buurul'a binip,
dairenin dört yanını,
atla dolaşacaktır o!
Konur-bay'la çarpışıp
Coloy ile güreşip
kafırın hanı Nez-kara
onunla da güreşip
durmayacak mı o?"
Ateşli can bu kaplan geldi şimdi,
Mekke'den döndü.
Közkaman'ın çocukların
kafır Kalmukları öldürdü.
Kafir Kalmuklar ölünce,
o da dönüp gelince,
Ay Han'ın kızı Altınay'i,
onu görünce,
kaplan doğan Er Manas
yanındaki kılıcı Albars'i,
yakaladı sapından,
çıkip sıyırıldı kınınдан,
tam savuracağı vakit

MANAS DESTANI

кармай алдың, Каныкей:
‘Ақай, төрөм, не болдуң?

- 2530** Алтай толгон Калмакты
аны чаап алғанда,
олжологон кара бет-
мыңдан кесин көрөсүн!
Токто, төрөм, күн жаркын,
2535 сен кеткели, көп болду, төрөм,
жыл он эки ай болдо, төрөм!
Сагынгандан саргардым, төрөм,
жаным жаман кыйналды, төрөм!
2540 енин көсүң кеткендө, төрөм,
көрбөгөн да көр болду, төрөм!

karmay aldiñ, Kanıkéy:
‘Akay, töröm, né bolduñ?

Altay tolğon Kalmaktı
anı çaaپ alganda,
olcoloğon kara bét-
mından késin körösün!
Tokto, töröm, kün carkın,
sén kétkeli, köp boldu, töröm,
cıl on éki ay boldo, töröm!
Sağığandan sarğardım, töröm,
canım caman kynaldı, töröm!
Sénin kösüñ kétkende, töröm,
körbögön da kör boldu, töröm!

tuttun onu Kaníkey;
"Aman efendim, ne yapıyorsun?
Altay'ı dolduran Kalmukları
kırıp geçirdiğinde
ganimet alınmışın zavallı kadını,
birak yaşasın!"

Dur, gün ışığı, efendim,
sen gideli çok oldu, efendim,
on iki ay oldu, efendim!
hasretinden sarardım, efendim,
çok çektim, efeedim,
gözlerin beni görmeyeli, efeedim,
gözlerim kör oldu, efendim!"



Semetey'in Ak-kula'ya kavuşması / Semeteydin Ak-kulaga coguluşu / Семетейдин Ақ-кулага жогулушу

VI

SEMETEY'İN DOĞUŞU

- 1 Ак-кула арыган экен,
Манас-кан карыган экен.
Каныкейдин алганды
отус эки жыл болгон экен,
- 5 боюна бүткөн баласы
жети аи бүткөн экен.
Оорып жаткан Эр Манас
кырк чоросун чакырды:
‘Капыр-минен Бусурман, чором,
- 10 калчап алган кырандар, чором,
эли-минен журтуңдан, чором,
экчеп алган эрендер, чором!-
Астандым айдатып, чором,
айдап бир калын жедирткен, чором,
- 15 сүрөттөрүм айдаткан, чором,
сүрдүрүп калын жедирткен, чором,
атасынын төрүнде, чором,
аң билектен сайдырган, чором,
намысты колдон тайдырган, чором,
- 20 кан баласы Каныкей, чором,
жет'ай боюна
бүтүптур, чором!
Эл көре'лек бок эле, чором,
жоо көре'-лек жаш
- эле, чором,
Уктап бир жасса, ойготкун, чором,
- 25 ыйлап бир жасса, соораткын, чором,
көсүнүн кириң сала жүр, чором!
Жаза бир тайым кыс болсо, чором,
жерин бир таап беринер, чором!
Байдын бир уулу Бакайым, чором,
- 30 керес бир кебим уктуңбу, чором,
кемин бир тонум быштыңбы, чором?
Ааламдан эмди өтөмүн, чором,
ак камышым оруптур, чором,
кан камыңды камданғын, чором!
- 35 Кан баласы Каныкей, чором,
жая көрбө чач оорыйт, чором,
жыртыла көрбө бет оорыйт, чором!
Асылың болсо, көрөрсүн, чором,
азабың болсо, тартарсын, чором!
- 40 Абеке, Көбөш, эки уул, чором,
айткан бир кеп уктуңбу, чором?
Астымда даяр кылдыңбы, Бакай?
Энди баш-аягым тартыңар, Бакай!
- Ak-kula arığan éken,
Manas-kan kariğan éken.
Kanikéyдин algانى
otus éki cil bolğun éken,
boyuna bütkön balası
ceti ay bütkön éken.
Oorıp catkan Ér Manas
kırk çorosun çakırdı:
‘Kapır-minen Busurman, çorom,
kalçap alghan kirandar, çorom,
éli-minen curtundan, çorom,
ékçep alghan érender, çorom!-
Atandarım aydatıp, çorom,
aydap bir kalın cédirken, çorom,
sürörtörüm aydatkan, çorom,
sürdürüp kalın cédirken, çorom,
atasının töründö, çorom,
aç bilekten saydırğan, çorom,
namisti koldon taydırğan, çorom,
kan balası Kanikéy, çorom,
cet'ay boyuna
büttüptür, çorom!
Él körö'lök bok éle, çorom,
coo körö'-lök çağ
éle, çorom,
Uktap bir cassa oygotkun, çorom,
iylap bir cassa, sooratkın, çorom,
köşünün kirin sala cür, çorom!
Caza bir tayim kis bolso, çorom,
cérin bir taap bériñer, çorom!
Baydın bir uulu Bakayım, çorom,
kéres bir kébim uktuñbu, çorom?
Kémin bir tonurn bıştiñbi, çorom?
Aalamdan émdi ötömün, çorom,
ak kamışım oruptur, çorom,
kan kamıñdı karandanğın, çorom!
Kan balası Kanikéy, çorom,
caya körbö çäç ooriyt, çorom,
cirtila körbö bét ooriyt, çorom!
Asılıñ bolso, körörsün, çorom,
azabiñ bolso, tartarsın, çorom!
Abéké, Köböş, éki uul, çorom,
aytkan bir kép uktuñbu, çorom?
Astıma dayar kıldıñbi, Bakay?
Éndi baş-ayağım tartıñar, Bakay!
- Ak-kula zayıflamıştı,
Han Manas ihtiyarlamıştı.
Kanikéy'i alalı,
otuz iki yıl olmuştu,
karnındaki çocuğunu da
yedi ayı bitirmiştir.
Manas hasta yatıyordu,
kırk yiğidini çağrırdı:
“Kafir ile müslümandan, yiğitlerim,
tek tek seçildiniz hep, yiğitlerim,
il ile yurttan, yiğitlerim,
seçiliip alınan erler, yiğitlerim!
Develeri sürdürüp, yiğitlerim,
gelin hediyesi verdirttim, yiğitlerim,
çekici hayvan gösterip, yiğitlerim,
gelin hediyesi verdirttim, yiğitlerim,
babasının baş köşesinde, yiğitlerim,
çıplak bileğimi kesti, yiğitlerim,
namusunu temizledi, yiğitlerim,
han kızı Kanikéy'in, yiğitlerim,
karnında yedi aylık çocuk var,
yiğitlerim!
il görmedi, henüz bir hiç, yiğitlerim,
düşman görmedi, henüz
çok genç, yiğitlerim,
uyursa uyandırın, yiğitlerim,
ağlarsa teselli edin, yiğitlerim,
gözünün kirini yıkayın, yiğitlerim!
Yavrum kız olursa, yiğitlerim,
bir yer bulup verin, yiğitlerim!
Bay'ın tek oğlu Bakay'im, yiğidim,
vasiyetimi duydun mu, yiğidim,
kefenimi biçtin mi, yiğidim?
Alemden artık göçüyorum, yiğidim,
ak kamışım koparılıyor, yiğidim,
han kabrimi hazırlatın yiğidim!
Han kızı Kanikéy, yiğidim,
saçını çözmesin, acır, yiğidim,
yüzünü yırtmasın, acır, yiğidim!
Adil olun, iyi olursunuz, yiğidim,
haksızlıkta azap var, yiğidim!
Abeke, Köböş, iki oğul, yiğitlerim,
sözümüz duydunuz mu, yiğitlerim?
Altlığımı yaptınız mı, Bakay?
başımı ayağımı çekin, Bakay!”

- Жакыптын уулу жаш Манас**
45 Ааламдан эмди өттү дейт,
Байдын бир уулы бу Бакай
ак камышты салды дейт,
тоодай болгон Манасты
алып барып койду дейт.
- 50 Кан баласы Каныкей**
эмди кошуп ыйлат дейт:
'Аркар бир жүрбөс
кыядан, төрөм,
атадан жаңгыс уядан, төрөм,
эчкiler жүрбөс кыядан, төрөм,
- 55 энеден жаңгыс уядан, төрөм!**
Айланы учкан кас элең, төрөм,
бер'атадан ас элең, төрөм!
Жумурткадан ак элең, төрөм,
бир жатындан так элең, төрөм!
- 60 Аты бир жакшы, ай жаркын, төрөм-**
алтындан тарткан сыр жебем, төрөм,
астында агаң бир болсо, төрөм,
күмүштөн тарткан кыр
жебем, төрөм,
көтүндө күйөрүң болсо, төрөм!
- 65 Астында жалың болсочу, төрөм,**
аркаңда куйрук болсочу, төрөм!
Кан баласы Каныкей
жайып салды чаштарын,
бууп салды белдерин!
- 70 Кан баласы Каныкей**
жыртып салды беттерин!
Көргөн күнүн көл алды,
ичкен суун сел алды!
Жакыптын уулу Жаш Манас
- 75** **бу Таластан боюнда,**
Сулпукордун өзөндө
алып барып койду дейт.
Жети айдан сегис ай
эми болуп келди дейт,
- 80** **сегис айдан тогус ай**
эми болуп келди дейт.
Жакып-бай арам кул
Менди-байны жиберет,
Каныкейге айтты дейт:
- 85** **"Ат елсө, сооры керес!" дөчү'ди,**
"Ага өлсө, жеңе керес!" дөчү'ди!
Кан баласы Каныкей
Эр Манастан калды дейт.
Ақыл-мен тууган Абеке,
- 90** **көдөк тууган ол Көбөш**
Эр Манастан иниси:
жа Кебөшкө тыйеби,
жа Абекеге тыйеби?
Сүгөнүнө тийсин!" дейт.
- 95** **Кан баласы Каныкей**

Cakıptın uulu çağ Manas
Aalamdan émdi öttü déyt,
Baydın bir uulu bu Bakay
ak kamıştı saldı déyt,
tooday bolğon Manastı
alıp barıp koydu déyt.
Kan balası Kanıkéy
émdi koşup ıylat déyt:
'Arkar bir cürbös
kıyadan, töröm,
atadan cañgis uyadan, töröm,
éckiler cürbös kıyadan, töröm,
éneden cañgis uyadan, töröm!
Aylana uçkan kas éleñ, töröm,
bér'atadan as éleñ, töröm!
Cumurtkadan ak éleñ, töröm,
bir catindan tak éleñ, töröm!
Atı bir cakşı, ay carkın, töröm-
altından tartkan sır cébem, töröm,
astiñda ağañ bir bolso, töröm,
kümüştön tartkan kir
cébem, töröm,
kötüñdö küyüriñ bolso, töröm!
Astiñda calıñ bolsochu, töröm,
arkanda kuyruk bolsochu, töröm!
Kan balası Kanıkéy
cayıp saldı çäştarın,
buup saldı béldeñin!
Kan balası Kanıkéy
cirtip saldı bétterin!
Körgön künün köl aldı,
içken suun sél aldı!
Cakıptın uulu Caş Manas
bu Talastın boyunda,
Sulpukordun özöndö
alıp barıp koydu déyt.
Ceti aydan ségis ay
émi bolup kéldi déyt,
ségis aydan toğus ay
émi bolup kéldi déyt.
Cakıp-bay aram kul
Méñdi-baynı ciberet,
Kanıkéye aytta déyt:
"At ölsö, soori kérés!" döçü'di,
"Aga ölsö, céñe kérés!" döçü'di!
Kan balası Kanıkéy
Er Manastan kaldı déyt.
Akıl-men tuuğan Abéké,
ködök tuuğan ol Köböş
Er Manastın inisi:
ca Köböşkö tyiebi,
ca Abékége tyiebi?
Sügönüñö tiysin!" déyt.
Kan balası Kanıkéy

Cakıp-bay oğlu genç Manas
alemden artık göcmüştü,
Bay'in tek oğlu Bakay
ak kamışı oraya koydu,
dağ gibi yüce Manas'ı,
alıp götürüp, gömdüler.
Han çocuğu Kanıkey,
şimdi ağlayarak:
"Dağ koçunun yürümediği
kayadan, efendim,
baba yuvasının biriciği, efendim,
keçiler yürümez kayadan, efendim,
ana yuvasının biriciği, efendim!
Etrafında uçan kaz idin, efendim,
babanın biriciği idin, efendim!
Yumurtadan ak idin, efendim,
ana karnında tek idin, efendim!
Adı güzel, ay ışığı, efendim,
altından yapma filizim, efendim,
bir ağabeyin olsayıdı, efendim,
gümüşten yapma
filizim, efendim,
küçük erkek kardeşin olsayıdı, efendim
Önünde bir yele olsayıdı, efendim,
arkanda bir kuyruk olsayıdı, efendim!"
Han çocuğu Kanıkey,
saçlarını çözdü artık,
beline simsiki sardı!
Han çocuğu Kanıkey
yüzünü yırtıyordu hep!
Günleri göz yaşıyla göl oldu,
bütün suyunu sel aldı!
Cakıp'in oğlu genç Manas'
Talas suyunun boyunda,
Sulpukor dağı başına
alıp götürüp gömdüler.
Yedinci ayın sonunda,
sekizincisine girince,
sekizinci ay bitip de
dokuzuncu aya girince,
Cakıp-bay bu haram kul
Mendi-bay'ı gönderip,
Kanıkey'e dedirtti ki:
"At ölse postu miras kalır,
ağabey ölse yenge miras kalır!
Han çocuğu Kanıkey
Er Manas'tan arta kaldı.
Akıllı doğan Abeke
hödük doğan o Köböş de
Er Manas'ın küçük kardeşleri:
Köböş'ü mü alacak o,
yoksa Abeke'yi mi?
Kimi severse onu alsın!"
Han çocuğu Kanıkey,

- бу кеп угуп ыйлады:
 'Абеке, Көбөш арамдын
 айтар кеби бу эмес,
 Манастан калган катындын
100 угар кеби бу эмес!
 Манас бир төрөм өткөндө,
 жет'ай боюнмад калд'эле,
 жети айдан сегис ай
 эми болуп келиптири,
105 сегис айдан тогус ай
 эми болуп келиптири!
 Жаза бир тайым кыс болсо,
 отко салып күйгүзөм,
 сууга салып ағызам:
110 андан кийн тијемин!
 Менин балам уул болсо,
 тијимек турмак сийбаймын!"
 Шундай деп жооп жиберди.
 Каныкейдин кашында
115 Шооруктун кысынын
 Ақылайдын айлы турду,
 Ақылайга барды Менди-бай,
 Жакыптын кебин айтты дейт:
 "Шооруктун кысы Ақылай-
120 "Ат өлсө, сооры керес!" дөчү'ди,
 "Ага өлсө, жеңе керес!" дөжү'ди!
 Ақыл-мен тууган Абеке,
 кедәк тууган ол Көбөш
 Эр Манастын иниси:
125 кимисине тијесин?
 Жа Көбөшкө тијеби,
 жа Абекеге тијеби?-
 "Сүгөнүнө тијисин!" дейт!
 Шооруктун кысы Ақылай айтат:
130 'Балалуу катын бар болсо,
 баласын эреркейт.
 Баласы жок мен байкуш-
 ақыл-мен тууган Абеке
 астыртын келип кессин де!"
135 Көк ала сакал Менди-бай
 Жакып-байга барды дейт,
 Жакып-байга айтты дейт:
 'Кан баласы Каныкей
 шундай деп жооп жиберди:
140 "Бу Манасым өткөндө,
 жет'ай боюнда бар эле:
 жети айдан сегис ай
 эмди болуп келди", дейт,
 "сегис айдан тогус ай
145 эмди болуп келди" дейт.
 "Жаза бир тайып кыс болсо,
 отко салып күйгүзөм,
 сууга салып ағызам:
 андан кийн тијемин!

bu kép ugup iyaldi:
 'Abéké, Kóbös aramdin
 aytar kébi bu émes,
 Manastan kalğan katrindin
 ugar kébi bu émes!
 Manas bir töröm ötköndö,
 cét'ay boyunmad kald'éle,
 céti aydan ségis ay
 émi bolup kéliptir,
 ségis aydan toğus ay
 émi bolup kéliptir!
 Caza bir tayim kis bolso,
 otko salip küygözüm,
 suuğa salip ağızam:
 andan kiyn tiyemin!
 Ménin balam uul bolso,
 tiymek turmak siybaymın!"
 Şunday dép coop ciberdi.
 Kanikéydin kaşında
 Şooruktun kısının
 Akılaydın aylı turdu,
 Akılayğa bardı Méndi-bay,
 Cakıptın kébin aytı déyt:
 "Şooruktun kısı Akılay-
 "At ölsö, soori kérés!" döçü'di,
 "Aga ölsö, céne kérés!" döçü'di!
 Akıl-men tuuğan Abéké,
 ködök tuuğan ol Kóbös
 Ér Manastin inisi:
 kimisine tiyesin?
 Ca Kóböskö tiyebi,
 ca Abékége tiyebi?-
 "Sügönüñö tiysisin!" déyt!
 Şooruktun kısı Akılay aytat:
 'Balaluu katın bar bolso,
 balasin érerkeyt.
 Balası cok mén baykuş-
 akıl-men tuuğan Abéké
 asturtın kélip késsin dé!"
 Kök ala sakal Méndi-bay
 Cakıp-bayğa bardı déyt,
 Cakıp-bayğa aytı déyt:
 'Kan balası Kanikéy
 şunday dép coop ciberdi:
 "Bu Manasım ötköndö,
 cét'ay boyumda bar éle:
 céti aydan ségis ay
 émdi bolup keldi", déyt,
 "ségis aydan toğus ay
 émdi bolup keldi" déyt.
 "Caza bir tayıp kis bolso,
 otko salip küygözüm,
 suuğa salip ağızam:
 andan kiyn tiyemin!

bunu işitip ağladı:
 "Ne Abeke, ne Kóbös
 böyle haram şeyler demesinler,
 Manas'tan kalan bir kadının
 duyacağı sözler değil bu!
 Biricik efendim Manas öldüğünde,
 yedi aylık gebe idim,
 yedinci aydan sonra
 sekizinci ay oldu,
 sekizinci aydan sonra
 dokuzuncu ay oldu!
 Doğan çocuk kız olursa,
 ateşe atıp yakarım,
 suya atar da boğarım,
 sonra biriyle evlenirim!
 Çocuğum oğlan olursa,
 kimseyle evlenmem ben!"
 Onlara böyle cevap verdi.
 Kanikéy'in karşısında
 Şooruk'un kızı
 Akılay'in çadırı kurulmuştu.
 Mendi-bay Akılay'a gitti,
 Cakıp'in söylediklerini anlattı:
 "Şooruk'un kızı Akılay!
 Derler ki "At ölse postu miras kalır!
 Ağabey ölse yenge miras kalır!".
 Akıllı doğan Abeke,
 bir hödük doğan Kóbös,
 Manas'ın küçük kardeşleri;
 hangisiyle evlenecek?
 Kóbös'e mi gidecek,
 Abeke'ye mi gidecek?
 "Kimi severse onu alsın." dediler.
 Şooruk'un kızı Akılay dedi ki:
 "Oğlu olan her kadın,
 oğlunu bir er yetiştirir.
 Çocuğu olmayan ben baykuş,
 akıllı doğan Abeke'ye söyle,
 gelsin benimle evlensin, de!"
 Mavi sakallı Mendi-bay
 oradan Cakıp-bay'a gitti,
 Cakıp-bay'a dedi ki:
 "Han çocuğu Kanikéy,
 söyle cevap gönderdi:
 "Manasım öldüğü vakıt,
 yedi aylık gebe idim,
 yedi ay bitti sonra da,
 şimdi sekizinci ay oldu,
 sekizinci ay da bitti,
 şimdi dokuzuncu ay oldu.
 Kız doğuracak olursam,
 ateşe atıp yakarım,
 sulara atıp boğarım,
 ondan sonra evlenirim!"

- 150** Эрекк бир мерсет бу болсо,
Абеке, Кәбәш арамга
тиймек бир турмак сийбайм!" дейт.
Шооруктун кысы Ақылай
үйүнө мен түшкөмүн,
- 155** түшүп туруп айткамын.
Шооруктун кысы Ақылай
кебимди угуп айтты дейт:
"Ақыл-мен тууган Абеке
астырын келип кессин!" дейт.
- 160** Мынын кебин уккан соң,
акыл-мен тууган Абеке:
'Барсам, барайн!' деп айтты.
Күүгүм кирди, күн батты,
каш карайып эл жатты:
- 165** акыл-мен тууган Абеке
эми атка минди дейт,
Шооруктун кысы Ақылай
койнуна келип жатты дейт.
Шооруктун кысы мыны айтат:
- 170** 'Кан баласы Каныкей
эрекк бир тууп бу салса,
киндигин өзүм кесем', деп,
'кирин өзүм жууам!' деп,
'бу баланын оосына
- 175** кебес бир тығын салайн!
Баланы бир өлтүрүп койойн!'
Күндөрдөн күнү өрттү дейт,
кан баласы Каныкей
он айлары бүткөндө,
- 180** алтыпшап ача, жес бакан
Каныкей салыш толготту,
баланын үнү барк этти,
баты жерге жарк этти.
Кан баласы Каныкей
- 185** бала тууп салган соң,
Шооруктун кысы Ақылай
жүгүрүп келип кирди дейт.
'Киндигин өзүм кесем', деп,
'кирин өзүм жууам', деп,
- 190** 'баланы көрө койом!' деп.
Багды-дөөлөт байбиче
эркегин-урғачысын билгиспей
ала кашты төрүно.
Шооруктун кысы Ақылай:
- 195** 'Бириң бала туугансын,
бириң ала қаçкансын,
баланы мaa көрсөтпөй!'
Тарынып кетип калды.
Тарынып кетип калганды,
- 200** Каныкей туруп айтат дейт:
'Айналайн энеке,
эрекк бирб' экен балаңыс?
Бийкеч бирб' экен балаңыс?'

Erkek bir rnéset bu bolso,
Abéké, Kóbës aramǵa
tiyemek bir turmak siybaym!" déyt. hiç biriyle evlenmem ben!"
Şooruktun kişi Akılay
üyünö mén tüşkümün,
tüşüp turup aytksamın.
Şooruktun kişi Akılay
kébimdi ugup aytta déyt:
"Akıl-men tuuğan Abéké
astirtın kélép késsin!" déyt.'
Minin kébin ukkan soñ,
akıl-men tuuğan Abéké:
'Barsam, barayn!' dép aytta.
Küögüm kirdi, kün battı,
kaş karayıp él cattı:
akıl-men tuuğan Abéké
émi atka mindi déyt,
Şooruktun kişi Akılay
koynuna kélép cattı déyt.
Şooruktun kişi minı aytat:
'Kan balası Kanıkéy
érkek bir tuup bu salsa,
kindigin özüm késem', dép,
'kirin özüm cuuam!' dép,
'bu balanın oosına
kébes bir tiğin salayn!
Balanı bir öltürüp koyoyn!'
Kündördön künü örtti déyt,
kan balası Kanıkéy
on ayları bütköndö,
altından aça, cés bakan
Kanıkéy salıp tolğottu,
balanın ünү bark étti,
batı cérgé cark étti.
Kan balası Kanıkéy
bala tuup salğan soñ,
Şooruktun kişi Akılay
cüğürüp kélép kirdi déyt.
'Kindigin özüm késem', dép,
'kirin özüm cuuam', dép,
'balanı körö koyom!' dép.
Bagdı-döölöt baybiče
érkegin-urǵachsın bilgispey
ala kaştı törfünö.
Şooruktun kişi Akılay:
'Biriñ bala tuuğansın,
biriñ ala kaçkansın,
balanı maa körsötpöy!'
Tarınıp kétip kaldi.
Tarınıp kétip kalğanda,
Kanıkéy turup aytat déyt:
'Aynalayn éneke,
érkek birb' éken balañıs?
Biykeç birb' éken balañıs?'

Çocuğum erkek olursa,
ne Köbös ne de Abeke,
Şooruk'un kızı Akılay'a
çıkrıp sonra gittim ben.
Ona haber götürdüm, ben.
Şooruk'un kızı Akılay,
sözüme kulak verip dedi ki:
"Akılı doğan Abeke,
benimle gelip evlensin." dedi."
Bu sözü duyunca
akılı doğan Abeke:
"Kalkıp ona gideyim!" dedi.
Akşam oldu, güneş battı,
karanlık oldu il yattı,
akılı doğan Abeke,
o zaman ata binerek,
Şooruk'un kızı Akılay'ın
gelip koynuna yattı.
Şooruk'un kızı dedi ki:
"Hanın kızı Kanıkéy,
erkek çocuk doğurursa,
göbeğini ben keserim,
kirini kendim yıkarım,
bu çocuğun ağızına,
bir paçavra tıkarım ben!
Çocuğu öldürürüm ben!"
Aradan günler geçti,
han kızı Kanıkéy'in
gebeliği on ay oldu.
Altın çatallı bakır değneği koyup,
Kanıkéy'in ağrısı tutmuştu,
çocuğun sesi viyakladı,
baş da çıkışır tırap etti.
Han çocuğu Kanıkéy,
çocuğu böyle doğurunca
Şooruk'un kızı Akılay,
koşa koşa geldi,
göbeğini ben keseyim, dedi,
kirini ben yıkayıyım, dedi,
çocuğu hele göreyim, dedi.
Bagdı-döölöt baybiče,
erkek mi kız mı bilmesin diye,
alıp bir buçağa kaçı,
Şooruk'un kızı Akılay:
"Yalnız başına doğurtmuş,
yalnız benden sakladı onu,
yavruyu bana göstermedi!" dedi.
Darılıp çıkışır gitti.
Böyle darılıp gidince,
Kanıkéy dedi ki:
"Ah sevgili anneciğim,
çocuğumuz oğlan mıdır,
çocuğumuz yoksa kız mıdır?"

- Эне көрүп айтты дейт:
205 'Айналайн Каныкей,
 а сүйүнчү, сүйүнчү!
 Жаңы тууган бу балам
 бир эрек болучу бу балам!'
 Anda turup Kanikéy:
210 'Айналайн мазарым эне,
 бу уйкуну таштайлы!
 Балага бешик кылбайлы!
 Баланы кезүлеше бағалы!'
 Тұн ортосун жеткенче,
215 бүрө алды баланы,
 тұн ортосу өткөндө,
 бүрө алып турду дейт.
 Картайған-да Жакып-бай,
 Абеке-минен бу Кебөш,
220 үчөө кол курап чыкты:
 'Жаңы туган баланы
 эртөн бис өлтүрөбүс!' дейт.
 Таң агарып атқанда,
 күн кызырып чыкканда,
225 ചабуул келе жатыры,
 Кан баласы Каныкей
 жаңытууган баланы
 койнуна салып алды дейт,
 алтымыш жашар энесин,
230 Багды-деөлөт байбиче,
 колунан жетелеп алды,
 Алты-байдын аралга
 эми кирип кетти дейт.
 Манастын эки иниси
235 Абеке, Кебөш арам кул
 эми үйгө кирсе-де,
 Каныкейди таппады,
 жаш баланы таппады.
 Чамгарагын чакты дейт,
240 чагып отко жакты дейт,
 керегесин кести дейт,
 кесип отко жакты дейт!
 Үңкүр толгон үптерүн,
 аны алып кетти дейт:
245 ак куржунда булдарын,
 аны келип кетти дейт!
 Эчкiden kalган ulakty,
 kursaktan kalgan chunakty
 nayzadan kalgan jellekti,
250 Manastan kalgan bellekite
 Kanikéy-minen bai'biche
 tokoygo alyp kiriip ketti.
 Ala kachyp ketkende,
 bararyna eli jok,
255 bataryna too jok.
 Anda aittyn Kanikéy:
 'Эмди, эме, не дейсин?'

Éne körüp aytti déyt:
 'Aynalayn Kanikéy,
 a süyünçü, süyünçü!
 Cañı tuuğan bu balam
 bir érkek boluçu bu balam!'
 Anda turup Kanikéy:
 'Aynalayn mazarım éne,
 bu uykunu taştıly!
 Balaǵa bésik kılbaylı!
 Balanı kézüleše baǵah!'
 Tún ortosun cétkençe,
 bürö aldı balanı,
 tún ortosu ötköndö,
 bürö alıp turdu déyt.
 Kartayğan-da Cakıp-bay,
 Abéké-minen bu Köbös,
 üçöö kol kurap çıktı:
 'Cañı tuğan balanı
 érten bis öltürübüs!' déyt.
 Tañ ağarıp atkanda,
 kün kizarıp čikkanda,
 çabuul kéle catırı,
 Kan balası Kanikéy
 cañituugan balanı
 koynuna salıp aldı déyt,
 altımiş caşar énesin,
 Bagdı-döölöt baybiče,
 kolunan cételep aldı,
 Altı-bay'dın aralǵa
 émi kirip kétti déyt.
 Manastın éki inisi
 Abéké, Köbös aram kul
 émi üygö kirse-de,
 Kanikéydi tappadı,
 ças balanı tappadı.
 Çamgaragın çaktı déyt,
 çagıp otko çaktı déyt,
 kéregesin késtı déyt,
 késip otko çaktı déyt!
 Üñkür tolgon üptörün,
 ani alıp kétti déyt:
 ak kurgunda buldarın,
 ani keliip kétti déyt!
 Éçkiden kalgan ulaktı,
 kursaktan kalgan chunaktı
 nayzadan kalgan célekti,
 Manastan kalgan béllekite
 Kanikéy-minen baybiče
 tokoygo alıp kiriip ketti.
 Ala kaçıp ketkende,
 bararına eli cok,
 batarına too cok.
 Anda ayttiñ Kanikéy:
 'Émdi, éme, né déysin?'

İhtiyar bakıp dedi ki:
 "Sevgili yavrum Kanikéy,
 sevin yavrum, çok sevin,
 yeni doğan bu çocuk,
 bu yavrucuk oğlan!"
 Kanikéy de dedi ki:
 "Oh sevgili anneciğim,
 uyku aramayalım biz,
 çocuğa beşik yapmayalım,
 nöbetleše bakalım biz!"
 Gece yarısı yaklaşınca,
 birisi aldı çocuğu,
 gece yarısı geçince,
 öbürü tuttu çocuğu,
 ihtiyarlayan Cakıp-bay
 Abeke ile Köbös de,
 üçü asker topladılar,
 "Yeni doğan bu çocuğu,
 erkenden öldürelim!" diye.
 Tan yeri ağarıp,
 gün kizarıp doğarken,
 savaşa gelmişlerdi,
 han çocuğu Kanikéy
 yeni doğan çocuğunu
 alıp göğsüne koydu.
 Altmışındaki annesi
 Bagdı-döölöt baybiçeyi,
 elinden tutup götürdü,
 Altı-bay'in çalılığına
 kaçıp oraya saklandı.
 Manas'ın iki küçük kardeşi,
 Abeke, Köbös, haram kollar,
 onun evine girdiler,
 Kanikéy'i bulmadılar,
 çocuğu da bulmadılar.
 Bacayı parçaladılar,
 çakıp ateşe yaktılar,
 parmaklığı da kıldılar,
 kırıp ateşe yaktılar!
 Mağra dolduracak kadar
 mallarını alıp gittiler,
 ak hurcundan paralarını
 alıp gittiler!
 Keçidenden kalan oğlağı,
 karnında taşıdığı bu masumu
 kargidan kalan sancığı,
 Manas'tan kalan mirası,
 baybiče ile Kanikéy
 alıp ormana girdi.
 Böylece kaçarken onlar,
 gidecekleri kimse yoktu,
 saklanacak dağ yoktu,
 Kanikéy sen dedin ki:
 "Şimdi sen ne dersin, anam?"

- Кайда барабыс, эне?
Өкүл атам Карым-бай,
260 Карым бир байга баралы!
Этегиң элек болду,
жениң-де желек болду!
Карым-байга барбасак,
кайда бис барабыс?" дейт.
- 265** Карым деген байынын
олтурат деген жерине
эмди барды катындар,
олтырган деген жерине
качып келип жеткенде,
- 270** кечүп кетип калыптыр.
Кечүнүн көтүнөн чуркады.
Жолдо жүрүп кеткенде,
кызыл мойнчо бир музоо
келип жатыр жолунда.
- 275** Каныкей аны кармады-
сойоруна бычак жок,
чагарына чакмак жок,
не кыларын билбеди.
Анда ыйлап турганда,
- 280** өкүл атасы Карым-бай
желип келип жатыптыр.
Каныкей аны көргөндө,
Карым-байды таныганды,
жалбарып туруп айтты дейт:
- 285** 'Өкүл атам, сени айтам,
Батыр Манас бу эрим,
бу ааламдан еткөндө,
Абеке, Кебөш арам кул
мени "Алам!" деп келди.
- 290** Бу арамга тийбедим.
Бу арамга тийбесем,
Абеке, Кебөш арам кул
менин үйүмө келгендир,
чамгарагын чаккандыр,
- 295** чагып отко жаккандыр,
керегемди кескендир,
кесип отко чаккандыр!-
Эчкidenкалган улакты,
курсактанкалган чунакты,
- 300** наизданкалган желекти,
Манастанкалган белекти
алып бир качып беремин!"
Өкүл ата Карым-бай
Каныкейге айтты дейт:
- 305** 'А Каныкей, Каныкей, ботом
Манастанкалганбаланы
алып бир качып сен келсен,
үйүмө сени киргиспейм,
турар жерди бер' албайм-
- 310** сенин бир байың Манастан,
анан бир көңүм беккалган!
- Kayda barabis, éne?
Ökül atam Karim-bay,
Karim bir bayga baralı!
Etegiñ élek boldu,
céniiñ-de célek boldu!
Karim-bayga barbasak,
kayda bis barabis?" déyt.
Karim dégen bayının
olturat dégen cérine
émdi bardı katundar,
oltırğan dégen cérine
kaçip kélép cétkende,
köçüp kétip kalıptır.
Köçünün kötünön çurkadi.
Coldo cüriip kétkende,
kızıl moynço bir muzoo
kélép catır colunda.
Kanikéy anı karmadı-
soyoruna biçak çok,
çağarına çakmak çok,
né kiların bilbedi.
Anda ıylap turğanda,
ökül atası Karim-bay
célib kélép catıptır.
Kanikéy anı körgöndö,
Karim-baydi tanıganda,
calbarıp turup aytti déyt:
'Ökül atarn, séni aytam,
Batr Manas bu érim,
bu aalamdan ötköndö,
Abéké, Kóbös aram kul
ménin "Alam!" dép keldi.
Bu aramga tiybedim.
Bu aramga tiybesem,
Abéké, Kóbös aram kul
ménin üyümö kélgendir,
çamgarığın çakkandır,
çağıp otko cakkandır,
kéregemdi késkendir,
késip otko çakkandır!-
Éckiden kalgan ulaktı,
kursaktan kalgan çunaktı,
nayzadan kalgan célekti,
Manastan kalgan bélékti
alıp bir kaçip béremin!"
Ökül ata Karim-bay
Kanikéye aytti déyt:
'A Kanikéy, Kanikéy, botom!
Manastan kalgan balanı
alıp bir kaçip sén kéléseñ,
üyümö sén i kirgispeym,
turar cérdi bér'albaym-
sénin bir bayıñ Manastan,
anan bir köönüm bék kalgan!

Nereye gidelim, anam?
İsim babam Karim-bay var,
bu Karim-bay'a gidelim!
Eteğin eleğe dönmüş,
yenin yulara dönmüş!
Karim-bay'a gitmezsek biz,
nereye gidelim dersin?"
Karim denilen beyin
oturduğu yere doğru
yollandı şimdi kadınlar.
Oturduğu yere
kaçip geldiğinde kadınlar,
oradan göçüp gitmişti o;
Arkasından gitti bunlar.
Yolda giderken bunlar,
kızıl boncuklu bir dana
geliyordu bu yoldan.
Kanikéy tuttu onu,
kesmek için biçak yok,
vurmak için demir yok,
ne yapacaklarını bilmediiler.
Öyle ağlaşıp dururken
isim babası Karim-bay
yel gibi koşup geliyordu.
Kanikéy onu görünce
Karim-bay'ı tanıyınca,
yalvararak dedi ki;
"İsim babam seni çağırdım,
bahadir Manas bu erim,
bu alemden göçüp gitti,
Abeke, Kóbös, haram kollar,
beni almağa geldiler.
Bu haram kulları reddettim,
onları reddettim diye,
Abeke, Kóbös, haram kollar,
gelip evime girdiler,
bacayı parçaladılar,
çakıp ateşe yaktılar,
parmaklığı da kıldılar,
kırıp ateşe yaktılar!
Keçiden kalan oğlağı,
karnımda taşıdığım bu masumu,
kargıdan kalan sancağı,
Manas'tan kalan mirası,
alıp kaçtım hemen!"
İsim babası Karim-bay,
Kanikéy'e dedi ki,
"Kanikéy, Kanikéy, yavrum,
Manas'tan kalan çocuğu,
kaçip götürüyorsan,
seni evime koymam ben,
oturacak yer de vermem,
senin beyin Manas'a
pek dargınım ben!"

- Бу мойнчомду сен туттун,
мойнчомду сага бер'албайм!
Өкүл ата Карым-бай
- 315** кызыл мойнчо бир музоо
колунан сууруп алды дейт,
үйүнө айдап барды дейт.
Каныкей кайта басты дейт,
байбичеге келди дейт:
- 320** 'Айналайн мазарым, эне,
өкүл атам Карым-бай, эне,
кызыл мойнчо бир музоо, эне,
колумнаан сууруп алды дейт, эне!
Байдын бир уулу Bakay, эне,
- 325** оң далынын кемирчек, эне,
оюп бир салды дед'эле, эне:
сол далынын кемирчек, эне
Суллукордун башында, эне,
төөгө салды дед'эле, эне!
- 330** Жүр Bakayга баралы, эне!
Түнүн бир түндөй жүрдү дейт,
күнүн бир күндөй жүрдү дейт,
этеги эзек болду дейт,
жени желек болду дейт.
- 335** Байдын уулу ol Bakay
үйүнөн чыгып келди дейт.
Минер аты Кек-чолок,
Кек-чологун миниптири Bakay,
Сан төөнү жийп барыптыри Bakay.
- 340** Барып келген Bakayды
Каныкей көрүп салды дейт,
Каныкей келип айтты дейт:
'Салам айтмак менде жок, Bakay,
элилк бир алмак сенде жок, Bakay!'
- 345** Эчкiden kalган улакты, Bakay,
курсактан kalган
чунакты, Bakay,
найзадан kalган желекти, Bakay,
Манастан kalган белекти, Bakay,
алып бир качып келемин, Bakay!'
- 350** Байдын уулу ol Bakay
атынын башын бурду дейт,
ошу бир жерде турду дейт.
Каныкейдин колунан Bakay
баланы сууруп алды дейт,
- 355** өдө бир карап чапты дейт,
ооп бир түштү бу бала,
ылдый карап бир чапты,
энгип бир түштү бу бала!
Каныкей-минен бу Чакан,
- 360** Байдын уулу бу Bakay
үчөө бир келип ыйлады.
Анда айттың Kanıkéy:
'Абеке, Кебөш арам кул
малды катка салыпты,
- Bu moynicomdu sén tuttuñ,
moynicomdu sağa bér'albaym!
Ökül ata Karím-bay
kızıl moynço bir muzoo
kolunan suurup aldı déyt,
üyünö aydap bardı déyt.
Kanıkéy kayta bastı déyt,
baybiçege kéldi déyt:
'Aynalayn mazarım, éne,
ökül atam Karím-bay, éne,
kızıl moynço bir muzoo, éne,
kolumnan suurup aldı déyt, éne!
Baydin bir uulu Bakay, éne,
oñ dalının kémirçek, éne,
oyup bir saldı déd'éle, éne:
sol dalının kémirçek, éne
Sulpukordun başında, éne,
töögö saldı déd'éle, éne!
Cür Bakayga baralı, éne!'
Tünün bir tündöy cürdü déyt,
künün bir kündöy cürdü déyt,
étegi élek boldu déyt,
céni célek boldu déyt.
Baydin uulu ol Bakay
üyünön ciòğip kéldi déyt.
Miner atı Kök-çolok,
Kök-çologun ministir Bakay,
San tööni ciyp bariptir Bakay.
Barıp kélgen Bakaydi
Kanıkéy körüp saldı déyt,
Kanıkéy kélép aytti déyt:
'Salam aytmak ménde cok, Bakay,
elik bir almak sénde cok, Bakay!'
Éckiden kalgan ulaktı, Bakay,
kursaktan kalgan
çunaktı, Bakay,
nayzadan kalgan célekti, Bakay,
Manastan kalgan bélékti, Bakay,
alıp bir kaçıp kélemin, Bakay!'
Baydin uulu ol Bakay
atının başını bürdü déyt,
oşu bir cérde turdu déyt.
Kanıkéyдин kolunan Bakay
balanı suurup aldı déyt,
ödö bir karap çaptı déyt,
oop bir tüstü bu bala,
ıldiy karap bir çaptı,
éñgip bir tüstü bu bala!
Kanıkéy-minen bu Çakan,
Baydin uulu bu Bakay
uçcoö bir kélép iyladı.
Anda ayttiñ Kanıkéy:
'Abéké, Köbös aram kul
maldı katka salıptı,
- Tuttuğun şu danamı da
vermem sana danamı ben!"
İsim babası Karim-bay
kızıl danayı aldı,
çekerek elinden aldı,
aldi evine götürdü.
Kanıkey geriye döndü,
baybiçenin yanına geldi,
"Ah sevgili anneciğim,
isim babası Karim-bay, anne,
kızıl bir danayı, anne,
çekip aldı elimden, anne,
Bay'in tek oğlu Bakay, anne,
sağ küreğinin kemiğini, anne,
oymuş vaktiyle, diyorlar, anne,
sol küreğinin kemiğini, anne,
Sulpukor dağı başında, anne,
bir deveye yüklemiş, anne!
Yürü Bakay'a gidelim, anne!"
Geceler gecesi gittiler,
gün üstüne gün yürüdüler,
etekleri elek oldu,
yenleri hep yular oldu,
Bay'in oğlu bu Bakay'ın
evine çıkıp geldiler.
Binek atı Kök-çolok
Kök-çolok'a bindi Bakay,
sayısız develerini toplamış Bakay.
Şu gelen Bakay'i
Kanıkey gördü,
Kanıkey gelip dedi ki:
"Selam vermek bana yakışmaz, Bakay.
selam almak sende yok, Bakay!
Keçiden kalan bu oğlakla, Bakay,
karnımda taşıdığım bu
masumla, Bakay,
kargidan kalan sancakla, Bakay,
Manas'tan kalan bu mirasla, Bakay,
bunlarla kaçip geldim, Bakay."
Bay'in oğlu Bakay o zaman,
atının başını çevirdi,
önlerinde durdurdu.
Kanıkey'in elinden Bakay,
çekip aldı bu çocuğunu,
bir kere tepeden yukarıya koşturdu,
yana kayıp düştü bu çocuk,
bir kere tepeden aşağıya koşturdu,
sirt üstü düştü bu çocuk!
Kanıkey ile bu Çakan
Bay'in oğlu bu Bakay,
üçü birden ağladılar.
O zaman Kanıkey dedi ki:
"Abeke, Köbös, haram kullar,
hayvan sayısını yazdırılar,

- 365** мал эсебин алышты
булду катка салышты,
бул эсебин алышты!
Каныкей-минен бу Чакан
өкөбүс качып келиптик.
- 370** Абеке, Көбөш арам кул,
башың болсо өлүмдө,
малың болсо талоода!-
Башыңды койдой кеспесем,
каныңды суудай төкпөсөм!
- 375** Байдын уулу сен Bakay, ake,
эми бир арга не болот, ake?
Эми амалым эн болот, ake?"
Анда айттың сен, Bakay:
'Айналайн Каныкей, ботом,
- 380** жакындата тура көр, ботом!
Эдиште айран кылайн, ботом,
айран ууртап келип турайн, ботом!
Аты-тону камдайн, ботом!
Андан кийн жолду
көрсөтәйн, ботом!"
- 385** Кан баласы Каныкей
жакындатып алды дейт,
эдиште айран кылды дейт
аты бир тон камдады,
азык бир түлүк камдады,
- 390** айрылып жолго алыш келди.
Анда айттың Каныкей:
'Эми арга не болот, Bakay?
Кара бир Ногой Жамгырчы,
Жамгырчыга барайн!
- 395** Жамгырчига бара-тыган жолду
эми мага көрсөтчү, Bakay!"
Анда айтты бу Bakay:
'Кара бир Ногой Жамгырчы, балам,
анын бир жолун көрсөтпейм, балам!
- 400** Манас-минен Жамгырчы, балам,
өкө сөк өштү киш'эле-
Кара бир Ногой Жамгырчы
эчкiden калган улакты,
курсактан калган чунакты,
- 405** аны өлтүрүп салбайбы?
Өзүнө нике кыйбайбы?
Андан бир арга не болот?
Жамгырчы жолун көрсөтпейм!
Өс атекен Kara-kan,
- 410** Kara-kaniga sen barsaq!
Кара-кан жолун көрсөтом!"
Бу Bakay мыны айткан соң,
Кара-кан жолун көрсөткөн соң,
Кан баласы Каныкей
- 415** күнүн күндөй жүрдү дейт,
ктүнүн түндөй жүрдү дейт,
алда канча күн болду,

mal ésebin aliptu
buldu katka saliptu,
bul ésebin aliptu!
Kanikéy-minen bu Çakan
ököbüş kaçip keliptik.
Abéké, Köböz aram kul,
başını bolso ölümde,
malının bolso talooda!-
Başındı koydoy késpesem,
kanını suuday tökpösöm!
Baydın uulu sén Bakay, ake,
émi bir arga né bolot, ake?
Émi amalim én bolot, ake?"
Anda ayttıñ sén, Bakay:
'Aynalayn Kanikéy, botom,
cakındata tura kör, botom!
Édişte ayran kılain, botom,
ayran uurtap kélép turayn, botom!
Atı-tonu kamdayn, botom!
Andan kiyn coldu
körsötöyn, botom!"

Kan balası Kanikéy
cakındatıp aldı déyt,
édişte ayran kıldı déyt
atı bir ton kamdadı,
azık bir tüük kamdadı,
ayrılıp colgo alıp kéldi.
Anda ayttıñ Kanikéy:
'Émi arga né bolot, Bakay?
Kara bir Nogoy Camgırçı,
Camgırçıga barayn!
Camgırçıga bara-tığan coldu
émi mağá körsötü, Bakay!"
Anda aytti bu Bakay:
'Kara bir Nogoy Camgırçı, balam, "Kara Nogay Camgırçı'nın, yavrum,
anın bir colun körsötpöym, balam! yolunu sana göstermen, yavrum!
Manas-minen Camgırçı, balam,
ökö sök öştü kiş'ele-
Kara bir Nogoy Camgırçı
éckiden kalğan ulaktı,
kursaktan kalğan çunaktı,
anı öltürüp salbayrı?
Özüñö nikе kiybayrı?
Andan bir arga né bolot?
Camgırçı colun körsötpöym!
Ös ateken Kara-kan,
Kara-kaniga sén barsaq!
Kara-kan colun körsötkön!
Bu Bakayミニ aytikan soñ,
Kara-kan colun körsötkön soñ,
Kan balası Kanikéy
künün küridöy cürdü déyt,
ktünün tündöy cürdü déyt,
alda kança kün boldu,

hayvanın hesabını aldılar,
buldukları her şeyi yazdılar,
malın hesabını yaptılar!
Kanıkey ile Çakan
ikimiz kaçip geldik biz.
Abeke, Köböz, haram kullar,
başınız beladan kurtulmasın,
hayvanlarınız çapulun olsun!
Başını koyun gibi kesmezsem,
kanını su gibi dökmezsem!
Bay'in oğlu Bakay, kardeş,
nasıl kurtulalım, kardeş,
şimdî ne çare bulalım, kardeş?"
O zaman Bakay dedin ki:
"Pek sevgili Kanıkey, yavrum,
sen burada dur, yavrum!
Kovada ayran yapayım, yavrum,
size ayran çalayım, yavrum!
Atla elbise hazırlayım, yavrum!
Yolu sonra
gösteririm, yavrum!"
Han çocuğu Kanıkey'i
yanına aldı,
kovada ayran karıştırdı,
at ve giyim hazırladı,
yiyecek azık hazırladı,
götürüp yoluń başına getirdi.
O zaman Kanıkey dedin ki:
"Kurtuluş nasıl olacak, Bakay?
Kara Nogay Camgırçı var,
Camgırçı'ya varayım, ben,
Camgırçı'ya giden yolu,
bana göster, Bakay!"
O zaman Bakay dedi ki:
"Kara bir Nogoy Camgırçı'nın, yavrum,
anın bir colun körsötpöym, balam! yolunu sana göstermen, yavrum!
Manas ile Camgırçı, yavrum,
iki düşman soyundan, yavrum,
bu Kara Nogay Camgırçı,
keçiden kalan bu oğlağı,
karnında taşıdığını bu masumu,
onu öldürüp yok etmez mi?
Seni nikahla almaz mı?
Bundan nasıl kurtulursun?
Camgırçı'nın yolunu göstermen!
Kendi baban Kara Han var,
sen Kara Han'a gitsene!
sana Kara Han'in yolunu göstereyim!"
Bakay bunları deyip
Kara Han'in yolunu gösterdikten sonra
han çocuğu Kanıkey,
günler günü yol yürüdü,
geceler gecesi yol yürüdü,
böylece günler geçti,

- алда канча түн болду,
кылып берген азыкты
- 420** кан баласы Каныкей
энесине жалмап берет дейт,
балана чайнап берет дейт.
Азыгы бир түгөнүп кетти дейт,
жүрүп келген кемпирдин
- 425** курсаги ачып кетти дейт,
кесү бозоруп кетти дейт.
Анда айтты бу кемпир:
'Айналайн Каныкей, ботом,
кес бозоруп кетипти, ботом-
- 430** эми арга не болот, ботом,
эми амал не болот, ботом?
Атекеңнин ак-шагыл, ботом,
көрүнөбү бу жерден, ботом?'
Анда айттың Каныкей:
- 435** 'Сен бир нече күндөр чыдасаң, эне,
ошу жерден ашыксаң, эне,
алты бир күнү жетербис, эне,
ашыкпасак, мазарым, эне
жети бир күнү жетербис, эне.'
- 440** Кан баласы Каныкей
энесине жалмап берди дейт,
балага чайнап берди дейт.
Эми бир жүрүп берди дейт.
Эки күн эрүү болду дейт-
- 445** Каныкей туруп ыйлады:
'Айналайн мазарым, эне,
анда бир турган Ак-тумшук, эне!
Бурун менин атекем
Кара-кандын төрүндө
- 450** анда менин кыс чакта
бойоо каскан жер эле!
Ошу жердин алмалары
мала кашка инектей,
ошунун ерүктөрү
- 455** кунан койдун жүрөктөй!-
Ошу бир жерге барсакпы?
Анда айтты байбиچе:
'Айналайн Каныкей, ботом,
менден бир несин сурасын, ботом,
- 460** мынын жолын сен билсең, ботом,
баштап бир алып бар, ботом!'
Ошу бир жерге барды дейт,
барып бир конуп калды дейт,
алмаларын алды дейт,
- 465** ерүктөрүн жеди дейт,
мыктарап тоюп болду дейт.
Куржунуна салды дейт,
эми жүрүп берди дейт.
Эми жүрүп бергенде,
- 470** атасынын Ак-шагыл
аа жетип барды дейт.
- alda kança tün boldu,
kilip bérgen azıktı
kan balası Kanıkéy
énesine calmap bérét déyt,
balaña çaynap bérét déyt.
Aziğı bir tüğönüp kétte déyt,
cürüp kélgen kémpirdin
kursağı açıp kétte déyt,
kökü bozorup kétte déyt.
Anda aytti bu kémpir:
'Aynalayn Kanıkéy, botom,
köş bozorup két�탥ti, botom-
émi arga né bolot, botom,
émi amal né bolot, botom?
Atekeñnin ak-şagıl, botom,
körünöbü bu cérdən, botom?'
Anda ayttiń Kanıkéy:
'Sén bir neçe kündör çidasaań, éne,
oшу cérdən aşksak, éne,
altı bir künü céterbis, éne,
aşikpasak, mazarım, éne
céti bir künü céterbis, éne.'
Kan balası Kanıkéy
énesine calmap bérdi déyt,
balaga çaynap bérdi déyt.
Émi bir cürüp bérdi déyt.
Éki kün érűü boldu déyt-
Kanikéy turup ыйлады:
'Aynalayn mazarım, éne,
anda bir turğan Ak-tumşuk, éne!
Burun ménin atekem
Kara-kandın töründö
anda ménin kis çakta
boyoo kaskan cér éle!
Oшу cérdin almaları
mala kaška inektey,
oşunun örükträ
kunan koydun cürüktöy!-
Oшу bir cérgé barsakpi?'
Anda aytti baybiçe:
'Aynalayn Kanıkéy, botom,
ménden bir nésin suraysın, botom,
minin colin sén bilseń, botom,
baştap bir alıp bar, botom!'
Oшу bir cérgé bardı déyt,
barıp bir konup kaldı déyt,
almaların aldı déyt,
örükträ cedi déyt,
miktap toyup boldu déyt.
Kurcununa saldı déyt,
émi cürüp bérdi déyt.
Émi cürüp bérgende,
atasının Ak-şagıl
aa cétip bardı déyt.
- geceler geçti,
Bakay'in hazırlayıp verdiği ağı, han çocuğu Kanike, ısırip anasına verdi, çığneyip çocuğuna verdi. Fakat azık tükenip bitti, yürümekten ihtiyarın karnı pek açıkçı, gözlerinin önyü pek kararmıştı, ihtiyar kadın dedi ki; "Ah sevgili Kanike, yavrum, gözüm kararıyor yavrum, nasıl kurtulacağız biz, nasıl bir çare bulalım? Babanın sarayı, yavrum, buradan görünüyor mu, yavrum?" Kanike de dedi ki: "Bir kaç gün daha sabret, anne, acele edersen, anne, altı günde varırız, anne, acele etmezsek, anne, yedi günde varırız, anne." Han çocuğu Kanike, annesine ağı ısırip verdi, çocuğa da çığneyip verdi. Sonra yine yürümeye koymuldu. İki gün bitip tükettiler, Kanike ağladı: "Ah sevgili anacığım, şurada Ak-tumşuk duruyor, anne, ben vaktiyle babam Kara Han'ın baş köşesinde iken kız olduğum çağlarda ben, (kök) boyaya kazdığımız bu ilde, bu yerin elmaları inek memesi gibi idi, bu güzel yerin erikleri kuzu yüreği gibi idi! Oraya gitsek mi?" Baybiçe de dedi ki: "Sevgili Kanike, yavrum, bana ne soruyorsun, yavrum, bu yolu biliyorsan, yavrum, düş önume görür beni, yavrum!" O yere vardılar, orada bir gece kaldılar, elmalardan aldılar, eriklerinden yediler, adamaklı doydular Hurçları doldurdular, sonra yine yürüdüler. Şimdi böyle yürü iken atasının Ak-şagıl dağına, nihayet varıp geldiler.

- Ак-шагылдын үстүндө
Каныкейдин агасы
Солтон-кул келиптири.
- 475** Качып келген Каныкей
tosup жаткан экен дейт.
Солтон-кул агасы
Каныкейди таныбайт:
Солтон-кул агасын
- 480** Каныкей кургур таныбайт!
Каныкейди көргөндү,
Солтон-кул мыны мыны айтат:
"Жолоочы болсоң, жол айтам,
жокчу болсоң,
мал айтам!"-
- 485** кайдан бир чыгып келесин?"
Анда айттың Каныкей:
'Мен жолоочы, жолоочы, аке,
жолдо жүрүп келемин, аке,
жолду бир сурап келемин, аке!'
- 490** Солтон-кул агасы айтты:
'Бу Таластай жер деген,
келекөдө көрккөңсөн,
көөнү-минен эргөксөн,
бешикте жатып белсенген,
- 495** бек уулундай тенселген,
туубай жатып туйланган,
тууганынан эрбайген-
Жакып-байдын баласы
"Жаш Манас" деген бар эди:
- 500** аманб'эken барб'эken?
Андей неме билдинби?"
Анын бир кебин укканды,
Каныкей агасын таныйт,
Кынкей эми айтат дейт:
- 505** 'Э агам-ай, Солтон-кул,
мени таныбайсынбы?
- 510** Кара-кандын баласы
"Каныкей" деген бенб'эken,
Солтон-кул сен б'эken?
- 515** Кабылан тууган Эр Манас
бу ааламдан өткөн соң,
жерге салып көмгөн соң,
Абеке, Көбөш арам кул
чаныгарагым чаккандыр,
- 520** чагып отко жаккандыр,
керегемди кескендир,
кесип отко жаккандыр!
"Өс кордуктан жат кордук,
Өзүбектен Сарт кордук!"-
- 525** Таластын башын ёрт алган,
бу аягын сел алган!-
Эчкiden kalган ulakty,
kursaktan kalgan chunakty,
nayzadan kalgan желекти,
- Ak-şagıldıñ üstündö
Kanikéydiñ ağısı
Solton-kul kéliptir.
- Kaçip kélgen Kanikéy
tosup catkan éken déyt.
Solton-kul ağısı
Kanikéydi tanıbayt:
Solton-kul aágasın
- Kanikéy kurğur tanıbayt!
Kanikéydi körgöndü,
Solton-kul mını mını aytat:
"Colooçı bolsoñ, col aytam,
cokcu bolsoñ,
mal aytam!"-
- kaydan bir çığıp kèlesin?"
Anda aytuit Kanikéy:
'Mén colooçı, colooçı, ake,
coldo cürüp kélemin, ake,
coldu bir surap kélemin, ake!'
- Solton-kul ağısı aytta:
'Bu Talastay cér dégen,
kölöködö körkk'ösökön,
köönü-minen érg'öksön,
bésikte catip bélsengen,
bék uulunday téñiselgen,
tuubay catip tuylanğan,
tuuganınan érbeygen-
Cakıp-baydin balası
"Caş Manas" dégen bar édi:
amanb'éken barb'éken?
- Anday néme bildiñbi?"
Anın bir kébin ukkanda,
Kanikéy aágasın tanıyt,
Kinkéy émi aytat déyt:
'É ağam-ay, Solton-kul,
ménî tanıbaysınbi?
- Kara-kandın balası
"Kanikéy" dégen bénb'éken,
Solton-kul sén b'éken?
- Kabılan tuuğan Er Manas
bu aalamdan ötkön soñ,
cérgé salıp kömgön soñ,
Abéké, Köböş aram kul
çanıgaragım çakkandır,
çağıp otko cakkandır,
kéregemdi késkendir,
késip otko cakkandır!
- "Ös korduktan cat korduk,
Özübekten Sart korduk!"-
- Talastin başın ört algan,
bu ayağın sél algan!-
Éçkiden kalgan ulaktı,
kursaktan kalgan chunaktı,
nayzadan kalgan célekti,
- Ak-şagıl'ın tepeسىnde,
Kanikeý'in ağabeyi,
Solton-kul gelmekte idi,
kaçip gelen Kanikeý,
gelen atlıyı bekledi.
Solton-kul ağabeyi
tanımadı Kanikeý'i.
Solton ağabeyini
tanımadı kahrolası Kanikeý!
Kanikeý'i görünce,
Solton-kul şöyle dedi:
"Yolcu isen yol diyeyim,
hayvan arıyorsan hayvanların
yerini söyleyeyim!
nereden geliyorsun?"
Kanikeý de dedi ki;
"Ben yolcuyum, yolcu, kardeş,
yol yürüüp giderim, kardeş,
yolu soruyorum, kardeş!"
Solton-kul ağısı dedi ki:
"Talas diye bir yer vardır,
gölgesinde yetişmişti,
gönlünde bir er olmuştu,
bésikte büyümüşti,
bey oğlu gibi sallanmıştı,
daha ana karnında tepinmişti,
doğunca şöhret bulmuştu,
Cakıp-bay'in oğlu,
genç Manas denen biri vardı.
Yaşıyor mu, iyi midir?
Ondan bir şey iştittin mi?
Onun sözünü duyuna,
ağabeyini tanıdı,
Kanikeý şimdí dedi ki:
"Ağabeyim, Solton-kul,
beni tanımadın mı sen?"
Kara Han'in çocuğu
Kanikeý değil miyim ben?
Sen Solton-kul değil misin?
Kaplan doğan Er Manas
bu alemden göçüp gitti,
o toprağa gömülmüşce,
Abeké, Köböş, haram kullar,
ocagimı yıktılar hep,
çakıp ateşe yaktılar,
parmaklığımı kırarak,
kesip ateşe yaktılar.
Yakının çektireceğine el çektişin,
Özbek çektireceğine Sart çektişin!
Talas'ın başını ateş aldı,
ayağını sel aldı!
Keçiden kalan bu oglakla,
karnımda taşıdığım bu masumla,
kargıdan kalan sancakla,

5

5

56

56

57

57

- 525** Манастан калган белекти
ала бир качып келемин!"
Чалкасынан Каныкей
талып жатып калды дейт.
Солтон-кулу агасы
- 530** үстүнө баса калды дейт,
екеө мыктап көрүшүп,
бир тууганын тапты дейт,
үйүнө алыш келди дейт.
Үйүнө алыш келгенде,
- 535** алты канат ак ордо
Кара-кан қылып берди дейт.
Каныкейдин баласын
Каныкейге бербеди,
Кара-кан алыш бакты дейт.
- 540** Кара-кан алыш бактырып,
аладан байтал салдырып,
ашарга журтун жийдырып,
төбөдөн байтал сойдуруп,
төгөрөк журтун жийдырып,
- 545** элге бир тойду тартты дейт,
'Каныкейдин баласына
атын коюп берсин!' деп.
Анда жийган ак-сакал
кара-сакалны карады,
- 550** кара-сакал жигитти карады,
жигит баланы карады,
бала жерди теше карады-
ат коюп бер' албады.
Алар кеп айттай турганда,
- 555** ак бос аты бар болгон
аза-таяк колунда
ак-сакалдуу бир киши
Кара-кандын астында
жакындан келип турду дейт.
- 560** Ак-сакалдуу айтты дейт:
'Бу баланын бир атын
жилган журтуң билбесе,
мен атын коюп берейн!
Сал баланы колума!'
- 565** Баланы алыш келди дейт,
колуна салып алды дейт,
анда айтты ак-сакал:
'Бел айланы бергинче,
белдей кызыл тал бүссүн!'
- 570** Бир эшиң Кудай жар бүссүн!
Үй айланы бергинче,
үйдөй кызыл тал бүссүн!
Кожо Кыдыр жар бүссүн!
Эчкiden калган улак, бээм,
- 575** Манастан калган чунак, бээм,
найзадан калган желек, бээм,
Манастан калган белек, бээм?
"Кара кандуу, көк биттү

Manastan kalğan bélékti
ala bir kaçip kélemin!"
Çalkasınan Kanıkéy
talip catip kaldi déyt.
Solton-kulu ağası
üstünö basa kaldi déyt,
ököö miktap körüşüp,
bir tuuğanın taptı déyt,
üyünö alıp kéldi déyt.
Üyünö alıp kélgende,
altı kanat ak ordo
Kara-kan kılıp bérdi déyt.
Kanıkéydin balasın
Kanıkéye bérbedi,
Kara-kan alıp baktı déyt.
Kara-kan alıp baktırıp,
aladan baytal saldırıp,
aşarşa curtun ciydirip,
töbödön baytal soydurup,
tögörök curtun ciydirip,
élige bir toydu tarttı déyt,
'Kanıkéydin balasına
atın koyup bérsin!' dép.
Anda ciyğan ak-sakal
kara-sakalnı karadı,
kara-sakal cigitti karadı,
cigit balanı karadı,
bala cérdi téše karadı-
at koyup bér'albadı.
Alar kép aytay turğanda,
ak bos atı bar bolgon
aza-tayak kolunda
ak-sakalduu bir kişi
Kara-kandın astırında
cakındap kélip turdu déyt.
Ak-sakalduu ayttı déyt:
'Bu balañının bir atın
cilğan curtuuñ bilbese,
mén atın koyup béreyn!
Sal balanı koluma!'
Balanı alıp kéldi déyt,
koluna salıp aldı déyt,
anda ayttı ak-sakal:
'Bél aylana bérginče,
béldey kızıl tal büssün!
Bir eşini Kuday car büssün!
Üy aylana bérginče,
üydöy kızıl tal büssün!
Koco Kıdır car büssün!
Éçkiden kalğan ulak, beem,
Manastan kalğan çunak, beem,
nayzadan kalğan célek, beem,
Manastan kalğan bélék, beem?
"Kara kanduu, kök bittü

Manas'tan kalan mirasla
kaçtım geliyorum ben!"
Yalpaladı Kaníkey,
kendinden geçip yığıldı.
Ağabeyi Solton-kul
koşup yanına fırladı,
ikisi kucaklaşıp görüpüler,
kardeşimi buldum dierek
Kaníkey'i alıp evine götürdü.
Alıp evine götürünce,
altı kapılı bir ak saray
kurdurdu ona Kara Han,
Kaníkey'in çocوغunu
Kaníkey'e vermedi,
Kara Han alıp baktı ona,
Kara Han bakmaǵa alınca,
ala kısraklar kestirdi,
aşa hep halkı topladı,
tepede kısraklar kestirdi,
halkı çepçevre toplattı,
yurtta bir büyük aş verdi,
Kaníkey'in çocوغuna,
bir isim koysunlar diye.
Oradaki ak sakallılar
kara sakallıllara baktılar,
kara sakallılar genç yiğitlere baktılar,
yiğitler çocuklara baktı,
çocuklar da yere baktı!
At bulup koyamadılar.
Söz bulup konuşamazken,
ak boz atla geliyordu,
bir asa dayak elinde,
ak sakallı bir kişi,
Kara Han'ın karşısına
yakın gelip durdu o.
Ak sakallı şöyle dedi:
Bu çocوغun adını eğer
bu kadar halk bilmezse,
ben adını koyayım!
Ver çocوغu elime!"
Çocuğu getirdiler
eline verdiler,
o zaman ak sakallı dedi ki:
"Şu tepenin etrafını
kızıl söğütler bürüsun!
Tanrı ona yar olsun!
Evin etrafı çepeçevre
ev gibi kızıl söğütlerle çevrilsin!
Ulu Hızır ona yar olsun!
Keçidenden kalan oğlak,
Manas'tan kalan masum
kargidan kalan sancak,
Manas'tan kalan miras,
kara kanlı, mavi bitli,

- Кан Семетей" бу болсун!
580 Чоң атасын өлтүрсүн!
 Чогол чунак бу болсун!
 Бешикте жатып белсенсин!
 Беш жашында үй чапсын!
 Туубай жатып туйласын!
- 585** Туурдан түшпөй талпынысын!
 Он бешинде оқ ассын!
 Он беш чыгар-чыкпас
 орчун калың жүрт күссүн!
 "Кан Семетей" бу болсун!"
- 590** Ат берген ак-сакал
 көстөн кайм bold'эле.
 Кан Семетей өстү дейт,
 өс бутунда жүрдү дейт.
 Өс бутунда жүргөндө,
- 595** алтындан ашык атты дейт,
 күмүштен чүкө калчады-
 Кара-кандын баласы
 Кан Семетей болуп жүрдү.
 Кара-кандай атасы
- 600** ширкин, бек чакырды той қылып.
 Чоң, кичи жыргап ойноду:
 Семетей-минен балалар
 ашык аттып ойноду
 Кара-кан той қылып ичкенде,
- 605** эсинен чыкты Семетей.
 Тою барын таратарда,
 Семетейди истеди-
 Семетей ыйлап турду дейт:
 'Э атам-ай Кара-кан,
- 610** мени жаман не көрдүн?
 Ашык атып ойнодум-
 жөйү барсам, жарабайт,
 мени атка мингиссең!'
 Анда айттың Кара-кан:
- 615** 'Э Семетей жалгысым,
 неге ыйлап турасын?
 Сени атка мингисең!
 Атка минип жүргүссең!'
 Алтын каштуу жес айрмач
- 620** Кара-кан алыш келтириди,
 жорго кулан токутту,
 Семетейди мингисти.
 Чөчөктөй көстүү Сары-таз
 Семетейге кошту дейт,
- 625** чөчөктөй көстүү Сары-таз
 баланы жетелеп алды.
 Семетей туруп айтты дейт:
 'Чөчөктөй көстүү Сары-таз, чиркин,
 чылбырымды койо бер, чиркин!'
- 630** Менин атам ол болсо, чиркин,
 өзү-минен албаспы, чиркин?
 Кара-кан атам болгон жок, чиркин!"

Kan Sémétéy" bu bolsun!
 Çoñ atasın öltürsün!
 Çoğol çunak bu bolsun!
 Bésikte catip bélsensin!
 Bés caşında üy çapsın!
 Tuubay catip tuylasın!
 Tuurdan tüşpöy talpinsın!
 On béşinde ok assın!
 On bés çigar-çıkpas
 orçun kaliň curt küssün!
 "Kan Sémétéy" bu bolsun!"

At bergen ak-sakal
 köstön kaym bold'ele.
 Kan Sémétéy östü déyt,
 ös butunda cürdü déyt.
 Ös butunda cürgöndö,
 altından aşık attı déyt,
 kümüşton çükök kalçadı-
 Kara-kandın balası
 Kan Sémétéy bolup cürdü.
 Kara-kanday atası
 şırkin, bék çakırdı toy kılıp.
 Çoñ, kiçi cirğap oynodu:
 Sémétéy-minen balalar
 aşık atıp oynodu
 Kara-kan toy kılıp içkende,
 ésinen çıktı Sémétéy.
 Toyu barın taratarda,
 Sémétéyi istedi-
 Sémétéy ыйlap turdu déyt:
 'É atam-ay Kara-kan,
 méni caman né kördün?
 Aşık atıp oynodum-
 cöyü barsam, carabayt,
 méni atka mingisseñ!'
 Anda ayttań Kara-kan:
 'É Sémétéy calğısım,
 nége ыйlap turasın?
 Séni atka mingiseyn!
 Atka minip cürgüsöyn!'
 Altın kaştuu cés ayrmacı
 Kara-kan alıp kétirdi,
 corço kulan tokuttu,
 Sémétéyi mingisti.
 Çöçöktöy köstüü Sarı-taz
 Sémétéye koştu déyt,
 çöçöktöy köstüü Sarı-taz
 balanı cételep aldı.
 Sémétéy turup ayttań déyt:
 'Çöçöktöy köstüü Sarı-taz, çirkin,
 çılbirimdi koyo bér, çirkin!
 Ménin atam ol bolso, çirkin,
 özü-minen albaspi, çirkin?'

Semetey Han olsun bu!
 Büyük atasını öldürsün!
 Pek korkunç bir er olsun!
 Salıncakta sallanırken donansın!
 Beş yaşında ev yıksın!
 Doğmadan etrafiyla boğuşun!
 Tünekten düşmeden kanat çırpsın!
 On beş yaşında ok atsın!
 On beşi biter bitmez
 halkı çok bir yurdu olsun!
 Han Semetey olsun bu!
 Ad veren bu ak sakal,
 birden gözden kayboluverdi.
 Han Semetey büyütordu,
 derken yürümeyi öğrendi,
 yürümeyi öğrenince
 altından aşık attı,
 gümüşten zarı attı.
 Kara Han'ın çocuğu yerinde
 yaşıyordu Han Semetey.
 Babası Kara Han
 zengin fakir demeden aşa çağırıldı herkesi.
 Büyük küçük eğlenip oynadı:
 Semetey ile çocukların
 aşık atıp oynadı,
 Kara Han içip eğlenirken,
 Semetey'i unutmuştu.
 Misafirler dağılırken,
 Semetey'i çağırıldı.
 Semetey ağlayıp dedi ki:
 "Ah atam, Kara Han'ım,
 beni niçin sevmiyorsun?
 Aşık atıp oynadım ben,
 eve yayan varmak yaraşmaz şimdı.
 Sen beni ata bindirsen!"
 O zaman Kara Han dedin ki:
 "Biriçim, Semetey,
 neden ağılıyorsun?
 Seni ata bindireyim,
 ata bindirip yürüteyim!"
 Altın kakma bakır eyeri,
 Kara Han getirtti,
 yürük ata vurdurdu,
 Semetey'i bindirdi,
 çanak gözlü Sarı-taz'
 ona yoldaş verdi,
 çanak gözlü Sarı-taz,
 çocuğu yederek götürdü.
 Semetey dedi ki:
 "Çanak gözlü Sarı-taz, çirkin yaratık,
 atın yularını bırak, ey çirkin!
 O benim babam olsayıdı, ey çirkin,
 beni kendisi götürmez miydi, ey çirkin?"

Kara-kan atam bolgon cok, çirkin!" Kara Han babam değil, ey çirkin!"

- herkesi.
mk.
kin,
y çirkin?
..
- Булкуп алды чылбырды,
жулкуп алды тискинди,
635 өкүргөндөн бакырды,
өрүктүн башын жапырды!
Сары-таз эм карабай
үйүн көстөп барды дейт.
Чөчөктөй көстүү Сары-таз
- 640** Кара-канга барды дейт,
барып келип айтты дейт:
'Э каным-ай Кара-кан,
балаң-минен куруп кал!
Булкуп алды чылбырды,
- 645** силkip алды тискинди!
Кетип калды ол балаң,
өкүргөндөн бакырды,
өрүктүн башын жапырды,
үйүнө кайтты бу балаң!'
- 650** Кара-кан коркуп калды дейт,
Кара-кан атка миңди дейт,
барып үйүнө келди дейт.
Жүрүп кеткен баланы
кармаса-да болбоду,
- 655** Кара-каныш байбиче
кармаса-да болбоду,
кас мойндуу Каным-жан,
куу мойндуу Кубул-жан
кармаса-да болбоду,
- 660** тай акеси Солтон-кул
кармаса-да болбоду!
Кан баласы Каныкей
анда келип кармады!
Кармаганда Каныкей,
- 665** Семетей чунак мыны айтат:
'Кан баласы Каныкей, долу,
кайкалабай кийн тур, долу!
Мен элимди сагындым, долу
мен журтумду сагындым, долу!'
- 670** Менин чоң атекем
Жакып-бай, долу,
өс атекем Манас-кан, долу,
Абеке, Көбөш эк'агам, долу!
Мен элиме барамын, долу!
Атекемнин Ак-тулпар, долу,
- 675** алып бир минемин, долу:
атекемнин Ак-олпок, долу,
алып берип бир кийем, долу!
Мен элиме барамын, долу,
мен журтума барамын, долу!'
- 680** Анда айттың Каныкей:
'Айналайн Семетей, ботом,
боортко жүнүң боорыңда, ботом,
чырымтал жүнүң сыртыңда, ботом-
кантип сен баарсын, ботом?'
- 685** Кан баласы Каныкей

Bulkup aldı čilbirdi,
culcup aldı tiskindi,
ökürgöndön bakirdi,
örüktün başın capirdı!
Sarı-taz ém karabay
üyün köstöp bardı déyt.
Çöçöktöy köstüü Sarı-taz
Kara-kanşa bardi déyt,
barıp kélép aytı déyt:
'É kanım-ay Kara-kan,
balañ-minen kurup kal!
Bulkup aldı čilbirdi,
silkip aldı tiskindi!
Kétip kaldi ol balañ,
ökürgöndön bakirdi,
örüktün başın capirdı,
üyünö kayttı bu balañ!'
Kara-kan korkup kaldi déyt,
Kara-kan atka mindi déyt,
barıp üyünö kéldi déyt.
Cürüp kétken balanı
karmasa-da bolbodu,
Kara-kanış baybiçe
karmasa-da bolbodu,
kas moynduu Kanım-can,
kuu moynduu Kubul-can
karmasa-da bolbodu,
tay akesi Solton-kul
karmasa-da bolbodu!
Kan balası Kanıkéy
anda kélép karmadı!
Karmağanda Kanıkéy,
Sémétéy çunakミニ aytat:
'Kan balası Kanıkéy, dolu,
kaykalabay kiyin tur, dolu!
Mén élimdi sağındım, dolu
mén curtumlu sağındım, dolu!
Ménin çoñ atekem
Cakıp-bay, dolu,
ös atekem Manas-kan, dolu,
Abéké, Köböş ek'ağam, dolu!
Mén élime baramın, dolu!
Atekeminin Ak-tulpar, dolu,
alıp bir minemin, dolu:
atekeminin Ak-olpok, dolu,
alıp bérüp bir kiyem, dolu!
Mén élime baramın, dolu,
mén curtuma baramın, dolu!'
Anda aytتىن Kanıkéy:
'Aynalayn Sémétéy, botom,
boortko cünүñ booriñda, botom,
çırımtal cünүñ sırtında, botom-
kantip sén bararsın, botom?'
Kan balası Kanıkéy

Çekip aldı yuları,
elinden dizgini çekti,
şamata edip bağırdı,
erığın başını salladı!
Sarı-taz'a aldırmadan,
sürüp atı eve gitti.
Çanak gözülü Sarı-taz da
Kara Han'ın yanına vardi,
yanına varınca dedi ki:
"Er hanım, ey Kara Han,
çocuğunla kuruyup kal,
çekip aldı yuları,
silkip çekti dizgini,
çıkp gitte çocuğun,
şamata edip bağırdı,
erik ağacının başını salladı,
eve gitti çocuğun!"
Kara Han korkup kaldı,
Kara Han atına bindi,
ati sürüp evine gitti.
Çekip giden oğlunu,
aradı bulamadı.
Kara-kanış baybiçe de
aradı bulamadı.
Kaz boyunlu Kanım-can,
kuğu boyunlu Kubul-can
arayıp bulamadılar.
Çocuğun dayısı Solton-kul da
arayıp bulamadı!
Han çocuğu Kanıkéy,
sonra gelip buldu onu!
Kanıkéy onu bulunca,
Semetey oğlan şunu dedi:
"Han kızı Kanıkéy, kadın,
beni tutma dur, kadın!
Kavmimi göresim geldi, kadın,
yurdumu göresim geldi, kadın!
Benim büyük babam,
Cakıp-bay, kadın,
öz babam Manas Han'dan, kadın,
Abeke, Köböş ağabeylerim, kadın!
İlime gideceğim, kadın!
Babamın atı Ak-tulpar'ı, kadın,
alıp bir bineceğim, kadın,
babamın ak zırhını, kadın,
alıp bir giyeceğim, kadın,
ben ilime varayım, kadın,
ben yurduma varayım, kadın!"
Kanıkéy dedi ki :
"Canım Semetey, yavrum,
gögsünde daha kundak bezi, yavrum
arkanda daha alt bezi yavrum,
sen nasıl gidersin yavrum?"
Han çocuğu Kanıkéy,

- Кара-канга барды дейт,
босоголуу бос ўйгө
бойлоп бир кирип барды дейт.
Атасы Кара-канга айтты дейт:
- 690** 'Эчкiden kalghan bu ulak,
kursaktan kalghan bu чунак,
кара кандуу, көк биттү
Кан Семетей жалгысым
элин билип калыптыр,
- 695** журтун билип калыптыр!
Ак-тулпарың сураймын,
Ак-олпок тонуң сураймын!
"Мен элиме барам!" дейт,
"Мен журтума барам!" дейт!
- 700** Кара-кан атасы
Ак-тулпарын берди дейт,
Ак-олпок тонун берди дейт,
Кан баласы Каныкей
алып келип берди дейт.
- 705** Семетей тамак ишти дейт,
ошу түндү конду дейт,
эртесинде жүрдү дейт.
Күнчүкүлтөн түшчүлүк
жетелеп келди Каныкей.
- 710** Кан баласы Каныкей
Семетейге айтты дейт:
'Бу Таластын ичинде
Сулпукордын башында
тө кайтарып жаттычи
- 715** Байдын уулу Bakay bar,
ол Bakayga salam de!
Алтындан oos кетечик,
кетечик белек Bakayga!
Э балам-ай Семетей,
- 720** Bakайдын айтканынан чыкпагын,
Bakайдын тили-минен боло көр!
Каныкей ўйгө кайтты дейт,
Семетей жүрүп кетти дейт,
түнүн түндөй жүрдү дейт,
- 725** күнүн күндөй жүрдү дейт.
Жүрүп барып жаттыла,
Таластын башын Уч-кошой
энкейип кирип барды дейт,
бу Таластын ичинде
- 730** Сулпукордун башында
Байдын уулу Bakay-kan
тө кайтарып жүрүптүр.
Бу Bakайды көргөндө,
Семетей туруп айтты дейт:
- 735** 'Асалоодан салоомалык,
Ак-сакал, аке!'
'Элике салам, бос уул, балам!
Кайдан бир чыгып келесин, балам?'
'Бу суудан башындан, аке,

Kara-kanşa bardı déyt,
bosoğoluu bos üyögö
boylıp bir kirip bardı déyt.
Atası Kara-kanşa aytti déyt:
'Éçkiden kalghan bu ulak,
kursaktan kalghan bu çunak,
kara kanduu, kök bitti
Kan Sémétéy calğısim
élin bilip kalıptır,
curtun bilip kalıptır!
Ak-tulparıň suraymin,
Ak-olpok tonuň suraymin!
"Mén élime baram!" déyt,
"Mén curtuma baram!" déyt!
Kara-kan atası
Ak-tulparın bérdi déyt,
Ak-olpok tonun bérdi déyt,
Kan balası Kanıkéy
alıp kélip bérdi déyt.
Sémétéy tamak iştı déyt,
oşu tündü kondu déyt,
értesinde cürdü déyt.
Künçkültön tüşçülük
cétélep kéldi Kanıkéy.
Kan balası Kanıkéy
Sémétéye aytti déyt:
'Bu Talastın içinde
Sulpukordın başında
tö kaytarıp catıcı
Baydın uulu Bakay bar,
ol Bakayga salam dé!
Altından oos kéteçik,
kéteçik bélék Bakayga!
É balam-ay Sémétéy,
Bakaydin aytkaninan çıkpagın,
Bakaydin tili-minen bolo kör!'
Kanıkéy üygö kaytti déyt,
Sémétéy cürüp kétti déyt,
tünün tündöy cürdü déyt,
künün kündöy cürdü déyt.
Cürüp barıp cattıla,
Talaståın başın Üç-koşoy
éñkeyip kirip bardı déyt,
bu Talaståını içinde
Sulpukordun başında
Baydın uulu Bakay-kan
tö kaytarıp cürüptür.
Bu Bakaydı körgöndö,
Sémétéy turup aytti déyt:
'Asalooodan saloomalik,
Ak-sakal, ake!'
'Elike salam, bos uul, balam!
Kaydan bir çıgıp kélesin, balam?'
'Bu suudan başyndan, ake,

Kara Han'ın yanına gitti,
eşikli boz eve
daldı girdi içeriye.
Kara Han'a dedi ki:
"Keçiden kalan bu oğlak,
karnımda taşıdığım bu masum,
kara kanlı, mavi bitli,
bir tek oğlum Han Semetey,
ilini öğrenmiş bile,
yurdunu öğrenmiş bile!
Atın Ak-tulpar'ını istiyorum,
ak zirhını istiyorum!
İlime varayım ben, diyor,
yurduma varayım ben, diyor!"
Kara Han babası da,
Atı Ak-tulparı verdi,
ak zirhını da verdi.
Han çocuğu Kanıkey de
alıp getirdi.
Semetey yemek yedi,
geceyi orada geçirdi,
ertesi gün çıkıştı.
Yarım günlük bir yolu,
beraber gitti Kanıkey.
Han çocuğu Kanıkey
Semetey'e dedi ki:
"Talas suyunun boyunda,
Sulpukor dağının başında,
deve sürüp durmakta,
Bay'in oğlu Bakay var,
o Bakay'a selam söyle!
Altın işlemeli bu örtüyü
Bakay'a gönderiyorum!
Ey çocuğu Semetey,
Bakay'in sözünden çıkmı sen,
Bakay'in dediğini yap sen!"
Kanıkey eve döndü,
Semetey de yoluna gitti,
günler günü yol aldı,
geceler gecesi yol aldı,
hiç durmadan atını sürdürdü,
Talaslarındaki Üç-koşoy'a,
varıp eğildi, girdi,
Talas suyunun boyunda,
Sulpukor dağının başında,
Bay'in oğlu Bakay Han,
deve sürüp duruyordu.
Bakay'ı görünce,
Semetey dedi ki:
"Selamunaleyküm,
ak sakal, baba!"
"Aleykümselam, genç çocuk, yavrum!
Nereden geliyorsun?"
"Bu suyun başyndan, baba,

- Кара-кандын элинден, аке,
ошундан чыгып келемин, аке!"
‘Ол Kara-kandan sen чыксаң, балам,
Кара-кандын кыс эле, балам,
"Каныкей" деген бар эле, балам,
андай бир неме билдинбі, балам?’
- 740 Семетей туруп айтат дейт:
‘Андай бир неме билбедим.
Кан баласы Каныкей,
"Каныкей" деген долунус
алтындан оос кетечик,
- 745 750 кетечик берген белекти
Манастын уулу Семетей
Бакайга алып келгемин!”
Байдын уулу Bakay-kan
кучактап ооп жыгылды:
- 755 ‘Айналайн, Семетей, ботом,
төө энеси чаар инген, ботом,
Кудайымнын жолунда, ботом!’
алып келип муустайн, ботом!’
Төө энеси чаар инген
- 760 765 770 алып кeldi bu Bakay,
Кудайынын жолунда
алып келип муустады.
Андан айттың Bakay-kan:
‘Манастын уулу Семетей, ботом,
Абеке, Көбөш арамга, ботом,
мен жүрүп кетемин, ботом!
Ошу жерге туратыр, ботом,
мен барайн бир жалгыс, ботом!’
Манастын уулу Семетей
- 775 780 785 790 ошу жерде калды дейт,
Байдын уулу bu Bakay
мындан салып барды дейт,
Жакып-байга келди дейт:
‘А сүйүнчү, сүйүнчү, Жакып!
Кеткеним келиптири, Жакып,
кемтигим толуп калыптыр, Жакып!
Бу Манастын баласы, Жакып,
кайтып келди үйүнө, Жакып!
А сүйүнчү, сүйүнчү, Жакып!
Кан Семетей келиптири, Жакып!
Жакып-бай туруп сурады:
‘Кайда турат жаш бала?
Алып келгин баланы!’
Байдын уулу bu Bakay
эшикке чыга калды дейт,
тыңшап тура калды дейт.
Үйдүн ичинде Жакып,
Абеке, Көбөш үчөө
кебин айтып сүүлөштү.
- 740 Kara Han'in ilinden, baba,
çıkıtmış贵妃, baba!"
‘Ol Kara-kandan sén çıksañ, balam, "Kara Han'dan geliyorsan,
Kara Han'in bir kızı var, yavrum,
adı Kanıkey, yavrum,
ondan ne haber var, yavrum?"
Semetey dedi ki:
"Ondan bir haber yok.
Han çocuğu Kanıkey,
Kanıkey kadın,
altın işlemeli bir örtüyü
sana hediye gönderdi,
Manas'in oğlu Semetey'i
Bakay'a alıp getirdim!"
Bay'in oğlu Bakay Han
attan inip onu kucakladı:
"Sevgili Semetey, yavrum,
deve anası bir kısrak, yavrum,
Tanrı'ya kurban, yavrum,
getirip boğazlayayım, yavrum!"
Deve anası bir kısağı
aldi getirdi Bakay,
Tanrı'ya kurban
getirip boğazladı onu.
Sonra Bakay Han dedi ki:
"Manas'in oğlu Semetey, yavrum,
Abeke, Köböş, haram kullara, yavrum
ben bir gideyim, yavrum!
Sen burada dur, yavrum,
ben bir yalnız gideyim, yavrum!"
Manas'in oğlu Semetey
orada durdu,
Bay'in oğlu Bakay da
oradan ayrıldı.
Cakıp-bay'ın evine geldi:
"Müjde, müjde, Cakıp,
giden geliyor, Cakıp,
boşalan doluyor, Cakıp,
Manas'in çocuğu, Cakıp,
eve geri geliyor, Cakıp!
Ah, sevin, sevin, Cakıp!
Han Semetey geliyor, Cakıp!"
Cakıp-bay sordu:
"Söyle, bu genç çocuk nerede?
Alıp getir çocuğu!"
Bay'in oğlu Bakay da
kapıdan dışarı çıktı,
etrafi dinlemeye koyuldu.
Evin içinde Cakıp,
Abeke, Köböş, üçü
görüşüp konuştular.
Cakıp-bay oğullarına dedi ki:
"Beyaz deri torbadı zehir var,
onu getirin bana.

- чыны чөчек түбүнө
аа сийпай коюңар,
795 бу Манастын баласын
Семетейди өлтүрүп,
жаккан отун өчүрүп!
Эшикте турган бу Бакай
ошу кепти укту дейт,
800 угуп жүрө берди дейт,
Семетейге барды дейт:
'Айналайн Семетей, ботом,
Жакып-байга сен барсаң, ботом,
аракы түпту ичпегин, ботом!
805 Чыны чөчек түбүнө, ботом,
Жакып-бай чоң атаң, ботом,
уу сийпамак бир болду, ботом,
сен' өлтүрмөк бир болду, ботом!
Семетей атка минди,
810 Жакыпка жүре берди.
Жакып-байдын үйүнө
жетип келип кирди дейт:
'Асалоо мағалийкым,
Жакып-бай, ата!'
'Ээлииким салам, Семетей, ботом!'
815 Чоң атасы Жакып-бай
кара күчке бышаң-бышаң ыйлады,
ыйлап-ыйлап турганда,
баш чынына арак куйду, дейт,
Семетейге сунду дейт.
820 Манастын уулу Семетей,
бу колунан алды дейт,
Жакып-байга сунду дейт.
Жакып-бай алып ичпеди.
Анда айттың Семетей:
825 'Сен ичпеген аракты, Жакып,
мен ичеминби, Жакып?
Бу аракты ичпеймин, Жакып,
итке куюп беремин, Жакып!'
Ошу сунган аракты
830 итке куя берди дейт-
көсү күйрук көк дөбөт
эшиктен кирип келди дейт,
аракты жыттар алды дейт,
төрт аягын асманга
835 тырайып өлүп калды дейт!
Андан турду Семетей,
алтын тактанын үстүндө
олтурган Жакып-байды
төшкө келип төпти дейт-
840 чоң атасы Жакып-бай
чалкасынан кетти дейт!
Анда айтты Семетей:
'Жүр, Бакай, аке', деди дейт,
'Абекеге жүрөлү!'
845 Анда айтты бу Бакай:

çını çöçök tübüñö
aa siypay koyuñar,
bu Manastın balasın
Sémétéydi öltürüp,
cakkan otun öçürüp!
Éşikte turğan bu Bakay
oşa képti uktu déyt,
ugup cürö bérdi déyt,
Sémétéyge bardı déyt:
'Aynalayn Sémétéy, botom,
Cakıp-bayğa sén barsañ, botom,
arakı tüptü içpegin, botom!
Çını çöçök tübüñö, botom,
Cakıp-bay çoñ atañ, botom,
uu siypamak bir boldu, botom,
sén'olturmök bir boldu, botom!
Sémétéy atka mindi,
Cakıpka cürö bérdi.
Cakıp-baydın üyünö
cétip kéliп kirdi déyt:
'Asaloo maǵaliykim,
Cakıp-bay, ata!'
'Eeliikim salam, Sémétéy botom!' "Aleykümselam, Semetey, yavrum."
Çoñ atası Cakıp-bay
kara kükkö bısañ-bısañ ıyladı,
ıylap-ıylap turğanda,
baş çinına arak kuydu, déyt,
Sémétéyge sundu déyt.
Manastın uulu Sémétéy,
bu kolunan aldi déyt,
Cakıp-bayğa sundu déyt.
Cakıp-bay alıp içpedi.
Anda ayttıri Sémétéy:
'Sén içpegen araktı, Cakıp,
mén içeminbi, Cakıp?
Bu araktı içpeymen, Cakıp,
itke kuyup béremen, Cakıp!'
Oşa sunğan araktı
itke kuya bérdi déyt-
köşü kuyruk kök döböt
éshikten kirip kéldi déyt,
araktı cittap aldı déyt,
tört ayağın asmaňga
tirayıp ölüp kaldı déyt!
Andan turdu Sémétéy,
altın taktanın üstündö
olturğan Cakıp-baydı
töşkö kéliп tépti déyt-
çoñ atası Cakıp-bay
çalkasınan kétti déyt!
Anda ayttı Sémétéy:
'Cür, Bakay, ake', dédi déyt,
'Abékége cürölli!'
Anda ayttı bu Bakay:

Çini çanağıñ dibinde
onu iyice ezin,
Manas'ın bu çocuğunu
Semetey'i öldürelim,
yanan ateşi söndürelim!"
Kapıda duran Bakay
bu sözleri işitti,
bu sözleri işitince,
Semetey'e gidip:
"Sevgili Semetey, yavrum,
Cakıp'a gidersen, yavrum,
sakin raki içme, yavrum,
çini çömleğin dibine, yavrum,
Cakıp-bay büyük baban, yavrum,
zehir ezip sürdür, yavrum,
seni öldürmek istiyor, yavrum!"
Semetey atına bindi,
Cakıp'a gitti,
Cakıp-bay'ın evine
gelip içeriye girdi:
"Selamunaleyküm,
Cakıp-bay, baba!"
Büyük babası Cakıp-bay,
yalancıktan hıckırıp ağladı,
bir taraftan ağlarken
çini çanağı raki koydu,
sonra Semetey'e sundu.
Manas'ın oğlu Semetey,
bir eliyle alıp onu,
Cakıp-bay'a uzattı.
Cakıp-bay alıp içmedi,
Semetey sen de dedin ki:
"Senin içmediğin rakiyi, Cakıp,
ben mi içeyim, Cakıp?
Ben bu rakiyi içmem, Cakıp,
köpeğin önüne dökerim, Cakıp?"
Bu sunulan rakiyi o,
köpeğin önüne döktü,
gözü kuyruğu mavi köpek,
kapıdan içeri girdi,
rakiyi koklamasıyla
dört ayağını gökyüzüne
dikip öldürdü!
O zaman Semetey,
altın tahtının üzerinde
oturan Cakıp-bay'ın
gelip göğsüne tekmeyi indirdi.
Büyük babası Cakıp-bay,
arkası üstüne düştü,
Semetey dedi ki:
"Yürü, Bakay baba!" dedi,
"Abeke'ye gidelim."
Bakay o zaman dedi ki:

- 'Айналайн Семетей, ботом,
атыңнын башын буратыр,
ошу жерге тура тур!
Мен Абеке, Көбөш
850 өкөгө барып келейн!'
Кан баласы Семетей
атынын башын бурду дейт,
ошу жерде турду дейт.
Байдын уулу бу Бакай
855 атка минип жүрдү дейт,
Абекеге жетти дейт:
'Кеткеним келип калыптыр,
кемтигим толуп калыптыр!'
Найзадан калган желеги,
860 Манастан калган белеги,
эчкiden калган улағы,
курсактан калган чунағы-
Кан Семетей жалгызыым
эмис жетип келди дейт!'
865 Көдөк тууган Көбөшү
ала бакан-минен Бакайдын
башын айра чаап салды!
Ақыл-мен тууган Абеке
'Жаман кеп айтпа!' деп,
870 қыл торкону кигисти.
Байдын уулу бу Бакай
кайтып жүре берди дейт:
'айналайн Семетей, ботом,
көдөк туугай Көбөшү, ботом,
875 ала бакан-минен сомдоду!
"Бу жорукту айтпа!" деп,
акылман тууган Абеке
қыл торкону жапт'эле!'
Анда айттың Семетей:
880 'Байдын бир уулу сен Бакай, аке,
сениң башыңды, Бакай, аке,
ала бакан-минен сомдосо,
алардын башын мен, Бакай,
Ак-албарс-минен ондормун!'
885 Бу Бакай-минен Семетей
эмис жүрүп барды дейт.
Андан барып Семетей
үйгө жетип келгенде,
кирип салам берди дейт.
890 'Асалаудан салау малийкым,
Абеке, Көбөш эк'агам!'
'Элийкеден элийке салам,
Кан Манастын баласы
Кан Семетей, ботом!' дейт.
895 Кирип келип олтурду.
Абеке-минен бу Көбөш
аракыны берди дейт,
абдан ичип тойиду дейт.
Абеке, Көбөш арам кул
- 'Aynalayn Sémétény, botom,
atïnnïn başın buratır,
oşu cérgé tura tur!
Mén Abéké, Kóbös
ökögö barıp kéleyn!'
Kan balası Sémétény
atının başın burdu déyt,
oşu céerde turdu déyt.
Baydın uulu bu Bakay
atka minip cürdü déyt,
Abékége cétti déyt:
'Kétkenim kélép kalıptır,
kémtígim tolup kalıptır!
Nayzadan kalğan célegi,
Manastan kalğan béllegi,
éckiden kalğan ulağı,
kursaktan kalğan çunağı-
Kan Sémétény calğızım
émi cétip kéldi déyt!'
Ködök tuuğan Kóbösü
ala bakan-minen Bakaydın
başın ayra çaaپ saldı!
Akıl-men tuuğan Abéké
'Caman kép aytpa!' dép,
kil torkonu kigisti.
Baydın uulu bu Bakay
kayıp cürö bérdi déyt:
'aynalayn Sémétény, botom,
ködök tuuğay Kóbösü, botom,
ala bakan-minen somdodu!
"Bu coruktu aytpa!" dép,
akılman tuuğarı Abéké
kil torkonu capt'éle!'
Anda ayttıñ Sémétény:
'Baydın bir uulu sén Bakay, ake,
sénin başıñdı, Bakay, ake,
ala bakan-minen somdoso,
alardin başın mén, Bakay,
Ak-albars-minen oñdormun!'
Bu Bakay-minen Sémétény
émi cürüp bardı déyt.
Andan barıp Sémétény
üygö cétip kélgende,
kirip salam bérdi déyt.
'Asalaudan salau maliyküm,
Abéké, Kóbös ek'ağam!'
'Eliykeden eliyke salam,
Kan Manastın balası
Kan Sémétény, botom!' déyt.
Kirip kélép olturdu.
Abéké-minen bu Kóbös
arakını bérdi déyt,
abdan içip toyudu déyt.
Abéké, Kóbös aram-kul
- "Sevgili yavrum, Semetey,
atının başını çevir,
olduğu yerde dur,
Abeke'yle Kóböse
önce ben bir gidip geleyim!"
Han çocuğu Semetey de
atının başını çevirdi,
olduğu yerde durdu.
Bay'in oğlu bu Bakay da
ata binip çıktı gitti.
Abeke'ye varıp dedi ki:
"Ayrılan geri dönüyor,
eksığım kapanıyor!
Kargidan kalan sancak,
Manas'tan kalan bu miras,
keçiden kalan bu oglak,
karında kalan bu masum,
Han Semetey, bir tanem,
şimdi çıktı geldi!"
Hödük doğan bu Kóbös,
bir değnek ile Bakay'ın,
kafasını yaraladı!
Akıllı doğan Abeke,
"Kötü bir söz söyleme!" diyerek
ipek bir kıyafet giydirdi,
Bay'in oğlu Bakay da
dönüp Semetey'e geldi:
"Sevgili Semetey, yavrum,
hödük doğan Kóbös, yavrum,
alaca sopa ile vurdur!
"Kötü bir söz söyleme!" diyerek
akıllı doğan Abeke
bana yün kıyafet giydirdi."
Semetey o zaman dedin ki:
"Bay'in tek oğlu sen, Bakay baba,
senin başına, Bakay baba,
değnekle vurduya
onların başını ben, Bakay,
ak kılıcılıma vururum!"
Bu Bakay ile Semetey,
şimdi onlara gittiler.
Semetey oraya varıp
evin önüne gelince,
îçeri girip selam verdi:
"Selamunaleyküm,
Abeke, Kóbös, iki ağam!"
"Aleykümselam,
Han Manas'ın çocuğu,
Han Semetey, yavrucuğum!"
İçeri girip oturdu.
Abeke ile bu Kóbös,
ona rakıdan sundular,
o da bolca içip doydu.
Abeke, Kóbös, bu haram kullar

- 900** аракка мастар болду дейт,
бир жыгылып калды дейт.
Бакай туруп келди дейт,
Кан Семетейге айтты дейт:
'Айналайн Семетей, ботом,
- 905** атекеңнин Ак-олпок, ботом,
ана бир турган болучу, ботом!
Ак каңғы эр сырдыгаç, ботом,
Манастын эри болучу, ботом!
Атекеңнин бос кисе, ботом,
- 910** ана турган болучу, ботом:
атекеңнин ак жәкес, ботом,
ана бир турган болучу, ботом!
Атекеңнин Тай-буурул, ботом,
бу желенин башында, ботом!
- 915** Атекеңнин Ак-кула
күчү чоро Таз-маймат,
ошу бағып жатыры!
Бакай мыны айткан сон,
туруп келди Семетей
- 920** айтканын барын алды дейт,
кайта карап жұрду дейт.
тай-буурул минип алды дейт,
Ак-тұлпар коштоп алды дейт:
'Байдын уулу Бакай-кан,
- 925** сак саламат болуп тур!
Сагынбай эсен карап тур!
Кош кана, Бакай, аман бол!"
Семетей эми жұрду дейт,
күндөн күнүн жұрдұ дейт,
- 930** түндөн түнүн жұрдұ дейт,
Каныкейге барды дейт:
'Атекемнин Тай-буурул,
Тай-буурулду мaa берди!
Жарак-жаптық бакысын
- 935** Абеке, Көбөс эк'агам
"Бу атаңнын керес!" деп,
ошууну барын ал берди!
"Атекеңнин Ак-кула
күчү чоро Таз-маймат
- 940** жаңы казанды тес кайнат,
ир алдында бактырат-
кайта келгениң-де ал!" деди.
Мен элиме кетемин, энем,
мен журтума кетемин, энем!"
- 945** Кан баласы Каныкей
уулунун кебин бүттү дейт,
Кара-канга айтты дейт.
Каныкейдин атасы
алтымыш төөгө бул жүктөп,
- 950** жетимиш төөгө сеп жүктөп,
алты канат ак ордо,
аны тигип берди дейт.
Каныкей-мен бу Чакан,

arakka mastar boldu déyt,
bir ciğlip kaldi déyt.
Bakay turup kéldi déyt,
Kan Sémétéye aytti déyt:
'Aynalayn Sémétéy, botom,
atekeñnin Ak-olpok, botom,
ana bir turğan boluçu, botom!
Ak kañğı ér sırdaçaç, botom,
Manastın éri boluçu, botom!
Atekeñnin bos kise, botom,
ana turğan boluçu, botom:
atekeñnin ak cökös, botom,
ana bir turğan boluçu, botom!
Atekeñnin Tay-buurul, botom,
bu célenin başında, botom!
Atekeñnin Ak-kula
küçü çoro Taz-maymat,
oşu bağıp catırı!"
Bakayミニ aytkan soñ,
turup kéldi Sémétéy
aytkanın barın aldı déyt,
kayta karap cürdü déyt.
tay-buurul minip aldı déyt,
Ak-tulpar koştop aldı déyt:
'Baydın uulu Bakay-kan,
sak salamat bolup tur!
Sağınbay ésen karap tur!
Koş kana, Bakay, aman bol!"
Sémétéy émi cürdü déyt,
kündön künün cürdü déyt,
tündön tünün cürdü déyt,
Kanıkéye bardı déyt:
'Atekemnin Tay-buurul,
Tay-buuruldu maa bérde!
Caraq-captık bakısın
Abéké, Kóbös ek'ağam
"Bu atañnın kérés!" dép,
oşunu barın al bérde!
"Atekeñnin Ak-kula
küçü çoro Taz-maymat
cañı kazandı téş kaynat,
ir aldında baktırat-
kayta kélgeniñ-de al!" dédi.
Mén élime kétemin, énen,
mén curtuma kétemin, énen!"
Kan balası Kanikéy
uulunun kébin büttü déyt,
Kara-kanğa aytti déyt.
Kanikéyдин atası
altmış töögö bul cüktöp,
cétimiş töögö sép cüktöp,
altı kanat ak ordo,
anı tigip bérde déyt.
Kanikéy-men bu Çakan,

raki içip mest oldular,
yere yıkılıp kaldılar.
Bakay yerinden kalkarak,
Han Semetey'e dedi ki:
"Sevgili Semetey, yavrum,
babanın ak zırhi, yavrum,
bak şurada duruyor, yavrum!
kakmalı alaca eyer, yavrum,
Manas'in eyeri, yavrum,
babanın boz kesesi, yavrum,
orada asılı duruyor, yavrum!
Babanın ak hançeri, yavrum,
bak şurada duruyor, yavrum!
Babanın atı Tay-buurul, yavrum,
yularlı duruyor, yavrum!
Babanın Ak-kula'sına
en küçük yiğit Taz-baymat
bakıyor simdi!"
Bakay bunları deyince
yerinden kalktı Semetey.
Söylediği şeylerin hepsini aldı,
oradan çıkip döndü.
Tay-buurul'un üstüne bindi,
Ak-tulpar'ı da yedek alıp dedi ki:
"Bay'in oğlu ey Bakay Han,
Sağ salim git!
Dertsiz esen kal!
Hoşa kal, Bakay, selametle!"
Semetey yürüyüp gitti,
günler günü yürüdü,
geceler geceyi yürüdü,
Kanikéy'e vardi:
"Babamın Tay-buurulunu
bu Tay-buurul'u bana verdiler!
Eşyaları silahları,
Abeke'yle Köböş ağalarım,
buniar atanın malları deyip,
hepsini bana verdiler!
Atanın Ak-kulasi deyip,
küçük yiğit Taz-baymat
yen'i kazanı tez kaynat,
büyümemi bekleyerek bakmıştı,
artık geldin, atı al, dedi.
Ben ilime gideyim, anam,
ben yurduma gideyim, anam!"
Han çocuğu Kanikéy
oğlunun sözüne inandı,
bunu Kara Han'a da anlattı.
Kanikéy'in babası,
altmış deve hazine yükletti,
yetmiş deve mal yükletti,
altı kanatlı ak saray'i
hazırlatıp verdi.
Kanikéy ile Çakan,

- Манастын уулу Семетей
955 көчүп келип барды дейт.
Жакып-канга барбады,
Чүйдүн бирбашын бура'ды,
Бакай жаткан жерине
барып келип түштү дейт.
- 960 Кан баласы Каныкей
алдаганын билди дейт.
Бакайга туруп айты дейт:
'Сак саламат болдуңбу, Бакай,
сагынбай аман жүрдүңбу, Бакай?
- 965 Эсен-аман болдуңбу, Бакай,
эрикпей эсен жүрдүңбу, Бакай?
Айналайн атыңдан, Бакай,
үрүлөйн езүңнөн, Бакай!
Эчкiden калган улагым, Бакай,
- 970 курсактан калган чунагым, Бакай,
алдап бир соолап алыш келди, Бакай!
Ошу бир жерден көштү дейт,
Таластын башын Үч-кошой
энкейип кирип конду дейт.
- 975 Ошу бир жерден көштү дейт,
Манастын ордо тиккен жерине
Манастын уулу Семетей
ордосун тигип алды дейт.
Үч-төрт күндөр болд'эле,
- 980 ёс жеринде турд'эле.
Айчыгы алтын туу келет,
алты сан кара кол келет:
желпилдеген туу келет,
жети сан кара кол келет!
- 985 Абеке, Көбөш арам кул
колду курап алыштыр,
Манастын уулун Семетей,
аны "Алайн!" деп келиптири.
Кан Семетей жаш бала
- 990 Тай-буурулду минет дейт-
Тай-буурул нeden аксады?
Кан баласы Какыкей
үйдөн чыгып алды дейт,
Тай-буурул минген атынын
- 995 колун бүгүп карады.-
Манас-кандын чоң түндүк,
choң түндүктүн кадоо
бутуна кетип кириптири!
Искек-минен тартып алды,
- 1000 анда айттың Семетей:
'Энеке, бу немене?' дейт.
'Чамгарагым чаккан жер,
чагып отко жаккан жер:
керегемди кесken жер,
- 1005 кесип отко жаккан жер!-
Чоң түндүктүн
кадоо калган жер,

Manastın uulu Sémétéy
köçüp kélép bardı déyt.
Cakip-kanǵa barbadi,
Çüydüñ birbaşın bura'dı,
Bakay catkan cérine
barıp kélép tüstü déyt.
Kan balası Kanikéy
aldaǵanın bildi déyt.
Bakayga turup aytı déyt:
'Sak salamat bolduñbu, Bakay,
sağınbay aman cürdüñbü, Bakay?
Ésen-aman bolduñbu, Bakay,
érikpey ésen cürdüñbü, Bakay?
Aynalayn atıñnan, Bakay,
ürülöyn özüññön, Bakay!
Éckiden kalgan ulaǵım, Bakay,
kursaktan kalgan cunaǵım, Bakay,
aldap bir soolap alıp keldi, Bakay!
Oṣu bir cérdən köstü déyt,
Talastın başın Üç-koşoy
éñkeyip kirip kondu déyt.
Oṣu bir cérdən köstü déyt,
Manastın ordo tikken cérine
Manastın uulu Sémétéy
ordosun tigip aldı déyt.
Üç-tört kündör bold'ele,
ös cérinde turd'ele.
Ayçıǵı altın tuu kélet,
altı san kara kol kélet:
célpildegen tuu kélet,
ceti san kara kol kélet!
Abéké, Kóbös aram kul
koldu kurap alıptr,
Manastın uulun Sémétéy,
ani "Alayn!" dép kéliptir.
Kan Sémétéy caş bala
Tay-buuruldu minet déyt-
Tay-buurul néden aksadı?
Kan balası Kakıkéy
üydön çıǵıp aldı déyt,
Tay-buurul mingén atının
kolun bügüp karadı.-
Manas-kandin choñ tündük,
choñ tündüktün kadoo
butuna kétip kiriptir!
Ískek-minen tartıp aldı,
anda aytıñ Sémétéy:
'Éneke, bu nérnene?' déyt.
'Çamgaragım çakkan cér,
çağıp otko cakkán cér:
kéregemdi késken cér,
késip otko cakkán cér!-
Choñ tündüktün
kadoo kalǵan cér,

Manas'ın oğlu Semetey
göçüp yola çıktılar.
Fakat Semetey Cakip Han'a gitmedi,
Çu'nun başına döndü,
Bakay'in olduğu yere
dos doğru geldi.
Han çocuğu Kanıkey
aldatıldığını bildi.
Dönüp Bakay'a dedi ki:
"Selamet buldun mu, Bakay?
Hasretsiz yaşadın mı, Bakay?
Nasılın, iyi misin, Bakay?
Canın sıkıldı mı, Bakay?
Ey sadık sevgili, Bakay,
dostların en iyisi, Bakay,
keçiden kalan oğlağım, Bakay,
karnımda taşıdığım bu masum, Bakay,
aldatıp beni buraya getirdi, Bakay!"
Derken oradan da göçüp gittiler,
Talas'taki Üç-koşoy'a,
gizlice gece girdiler.
Oradan da göçüp gittiler,
Manas'ın sarayının dikildiği yere
Manas'ın oğlu Semetey,
kendi sarayını kurdı.
Üç dört gün işte böyle,
kendi yerinde durdular.
Nakışları altın hilalli sancak geliyordu,
altı kol ordu geliyordu,
dalgalanan sancak geliyordu,
yedi kol ordu geliyordu,
Abeke, Kóbös, haram kollar,
büyük bir ordu toplayıp
Manas'ın oğlu Semetey'i
alayım diye geliyordu.
Han Semetey genç çocuk,
Tay-buurul atına bindi,
Tay-buurul neden aksıyor?
Han çocuğu Kanıkey
evinden çıkip geldi,
Tay-buurul binek atının
ön ayağını büküp baktı.
Manas Han'ın yüksek bacasından
bu yüksek bacadan bir demir çivi
bunun ayağına saplanmıştı!
Kerpetenle çekip aldı.
Semetey Han da dedi ki:
"Anneciğim bu nedir?"
"Burası bacamın yıkıldığı yer,
sonra da ateşe veridiği yer,
parmaklığımın kesildiği yer,
sonra da ateşe verildiği yer!
Yüksek bacadan bir tek
çivinin kaldığı yer,

- Манас-кандын өлгөн жер!
Марал аткан майлуу жер,
куран аткан куттуу жер!
- 1010** Каныкей караң калган жер,
Чаканы бейпай болгон жер,
Семетей чунак болгон жер!
Каныкей мыны айтканда,
как телки атын минди дейт:
- 1015** 'Кан Семетей баламды
урушка жаңыс чыгарбайм,
өзүм бир жагымдан кирип
кattuu уруш салайм!' дейт.
Семетейдай баласы
- 1020** энесин аттан кетөрдү,
көрөгөн таңды дейт,
'Бүжүрөп туруп чоң эне
чечип жиберип салар!' деп,
choñ энесин Чаканы,
- 1025** аны таңып койду дейт.
Манастын уулу Семетей,
эм урушка чыкты дейт.
Тонун тоодай кылды дейт,
күрмөнү үйдөй кылды дейт.
- 1030** Абеке, Көбөш арамды,
аны кармап алды дейт,
choñ атасы Жакып-бай,
аны кармап алды дейт.
Сулпукордун чатында
- 1035** калың тотой ичине
үчөөнү керип койду дейт,
үйгө келип түштү дейт.
Үйгө киши жиберди:
'Каныкей-минен Чаканды
- 1040** керегеден чечип ал!'
Кан баласы Каныкей
Ак-тингени алды дейт,
алып келип чуркады,
бу токойнун ичине
- 1045** Абеке, Көбешкө барды дейт:
'Абеке, Көбөш арам кул,
төрөмнүн ашын берсөңчи!
Башымнан карам түшсөчү!
Төрөмнүн ашын берсөңчи!
- 1050** Аракка киши койсоңчу!
Байгамбар чапкан жолу шул!
Жакыптын жаңыс уулун
Манасты сайган колу шул!
"Тийбейм!" десе, кылсаңчы!
- 1055** Чамгарагым чаккансын,
чагып отко жаккансын:
көрөгемди кескенсин,
кесип отко жаккансын!
Колун колдой кести дейт,
- 1060** буттүш бутттай кести дейт-

Manas-kandın ölgön cér!
Maral atkan mayluu cér,
kuran atkan kuttuu cér!

Kanikéy karañ kalğan cér,
Çakanı býipay bolgon cér,
Sémétéy çunak bolgon cér!

Kanikéy minı aytkanda,
kak télki atın mindi déyt:
'Kan Sémétéy balamdi
uruşka cañis çığarbaym,
özüm bir çağımdan kirip
kattuu uruş salaym!' déyt.

Sémétéydey balası
énesin attan kötördü,
kéregege tañdi déyt,
'Büçüröp turup çoñ éne
çéçip ciberip salar!' dép,
çoñ énesin Çakanı,
ani tañip koydu déyt.

Manastın uulu Sémétéy,
ém uruşka çıktı déyt.
Tonun tooday kıldı déyt,
kürmöni üydöy kıldı déyt.

Abéké, Köböş aramdı,
ani karmap aldı déyt,
choñ atası Cakıp-bay,
ani karmap aldı déyt.

Sulpukordun çatında
kalıñ totoy içine
üçöönü kérip koydu déyt,
üygö kélip tüştü déyt.

Üygö kişi ciberdi:
'Kanikéy-minen Çakanı
keregeden çéçip al!'

Kan balası Kanikéy
Ak-tinténi aldı déyt,
alıp kélip çurkadı,
bu tokoyunun içine

Abéké, Köböşkö bardı déyt:
'Abéké, Köböş aram kul,
törömnün aşın bérseñçi!
Başimnan karam tüşsöçü!
Törömnün aşın bérseñçi!

Arakka kişi koysóñcu!
Baygambar çapkan colu şul!
Cakıptın cañis uulun
Manastı sayğan kolu şul!

"Tiybeym!" dése, kılsañçı!
Çamğarağım çakkansın,
çağıp otko cakkansın:
kéregemdi késkensin,
késip otko cakkansın!

Kolun koldoy késti déyt,
butun buttay késti déyt-

Manas Han'ın öldüğü yer!
Maral vurdugu zengin yer,
geyik vurdugu kutlu yer!
Kanike'e zindan olan yer,
Çakan'a zehir olan yer.
Semetey'in doğduğu yer!"
Kanike böyle dedi,
koyu renk atına bindi.
"Han Semetey çocugumu,
vuruşa yalnız gönderemem,
kendim de yanında giderim,
ben de sıkı dövüseceğim!"
Semetey genç çocuk,
anasını attan indirdi,
yurdun parmaklığına bağladı.
Büyük annesi
çözüp kurtarmasın diye.
büyük annesi Çakan'ı da
parmaklığa bağladı.

Manas'in oğlu Semetey,
hemen vuruşa fırladı.
Giyimleri dağlar gibi yiğdi,
ceketleri evler gibi yiğdi.
Abeke, Köböş haramların
ikisini de yakaladı,
büyük babası Cakıp-bay'ı
onu da yakaladı.


Sulpukor'un eteğinde
sık bir ormanın içine
üçünü götürüp
dönüp eve geldi.

Evine bir adam gönderdi:
'Kanike ile Çakanı
parmaklıktan çöz getir!' dedi.
Han çocuğu Kanike,
eline hançeri Ak-tinte'yi aldı,
doğruca koştı,
bu sık ormanın içine

Abeke ile Köböş'e geldi:
'Abeke, Köböş, haram kollar,
efendimin aşını verin!
Üstümden bu utanç kalksın!
Efendimin aşını verin!
Adamlara raki dağıtılsın!

Peygamberin koyduğu töre budur!
Cakıp'ın bir tek oğlu
Manas'ı vuran eldir bu!
Kadın "Varmam!" dese de al onu!
Yurt çadırımı yıktın,
yıkıp ateşe yaktın,
parmaklığımı kesttin,
kesip ateşe yaktın!"
Bu ikisinin ellerini kesti,
bu ikisinin yaklarını da kesti!

- Абеке, Көбөш арам кулду
бир өлтүрүп салды дейт!
Алтымышта Чаканым
Жакып-байдын башына
1065 бир олтуруп алды дейт:
‘Бир этегим жел ашты, Жакып,
бир этегим сен аштың, Жакып-
кай жерим сен кем таптың, Жакып?
Менин бир уулум
Манас-кан, Жакып,
- Абеке, Көбөш арамды, Жакып?
Абеке, Көбөш арамды, Жакып,
бейшке тұртүп салабы, Жакып?
Колун колдой кести дейт,
бутун буттай кести!
1070
1075 ‘Эм көкүрөгүм сууду!’ деп,
‘Мен Кудайга разымын!’
Бир үшкүрүп койду! деп,
‘Мен Кудайга разымын!’
- Abéké, Kóbös aram kuldu
bir öltürüp saldı déyt!
Altımishta Çakanım
Cakıp-baydin başına
bir olturup aldı déyt:
‘Bir étegim cél aştı, Cakıp,
bir étegim sén aştıñ, Cakıp-
kay cérim sén kém taptuñ, Cakıp?
Ménin bir uulum
Manas-kan, Cakıp,
al tozokko salabı, Cakıp?
Abéké, Kóbös aramdi, Cakıp,
býyșke tûrtüp salabı, Cakıp?’
Kolun koldoy késti déyt,
butun buttay késti!
‘Ém kökürögüm suudu!’ dép,
‘Mén Kudayga razımin!’
Bir üşkürüp koydu! dép,
‘Mén Kudayga razımin!’
- Abeke, Kóbös, haram kulları
sonra da öldürdü!
Altmışındaki Çakan'ım
Cakıp-bay'ın başının
üstüne oturup dedi ki:
“Bir eteğimi yel açtı, Cakıp,
bir eteğimi sen açdın, Cakıp,
neyimi eksik buldun, Cakıp?
Benim biricik oğlum
Manas Han, Cakıp,
cehenneme mi gitsin, Cakıp?
Abeke, Kóbös, haramları, Cakıp,
behişte mi gönderdin, Cakıp?”
Cakıp'in iki elini kesti,
iki ayagini da kesti!
“Şimdi yüreğim rahatladı,
Tanrı'ya şükürler!”
Sonra içini çekip yine
“Tanrı'ya şükürler olsun!” dedi.





Semetey'i Talas'a dönüştü Semeteydi alaska kayıp kelişi Семетейти аласка кайтып кепитти

VII

SEMETEY

- 1 Ол Семетей жаш болду,
ол ақылдан бош болду!
Туубай жатып түйлады,
туурга конбой ойноду!
- 5 Он үчүндө ок атты,
он бешисинде жоо сайды!
Кан атасынан калған
кырк чорого баш болду.
Ат семирип күс болду,
- 10 эр семирип түс болду:
'Аттаналы, жортолу!
Сагынып сарғыл минели!
Тулашып тулпар минели!
Алтын-эмел, Күрөңкөй, чором!
- 15 аны көргөн барсыңбы?
Шемей-кала, Кызыл-жар,
аны көргөн барсыңбы?
Күйгөн-токой, Кую-сере,
аны көргөн барсыңбы?
- 20 Таш-мазардай камырды,
аны көргөн барсыңбы?
Таш-акырдын куу тала,
аны көргөн барсыңбы?
Бүгүнгү күн жакшы күн-
- 25 сурунай суулап алыңар, чором,
кереней кептеп салыңар, чором!
Ак чатырды бүктөңөр,
Ак-борчукка жүктөңөр, чором!
Көк чатырды бүктөңөр, чором,
- 30 Көк-борчукка жүктөңөр, чором!
Алтымыш байтал, бир айгыр, чором,
азык кылып айданар!"
Ага чоро айтты дейт:
'Айналайн, ай жаркын, төрөм,
- 35 кече атаң Манас
тушунда, төрөм,
сагынып сарғыл мингенбис, төрөм,
Каңгайдан жылкы
алганбис, төрөм!
Көгүчкөндөй эр тоноп
көөнүбүстү басканбис:
- 40 сагыскандай эр тоноп
санаабысты басканбис!
Жоргону жолго салганбис,
жоболон жорук кылганбис!
- Ol Sémétéy caş boldu,
ol akıldan boş boldu!
Tuubay catip tuyladı,
tuurğa konboy oynodu!
On üçündö ok attı,
on besisinde coo saidı!
Kan atasınan kalğan
kırk çoroğو baş boldu.
At sémirip küs boldu,
ér sémirip tüs boldu:
'Attanalı, cortolu!
Sağınıp sarğıl mineli!
Tuylaşıp tulpar mineli!
Altın-émél, Kürönköy, çorom!
ani körgön barsıñbı?
Şéméy-kala, Kızıl-car,
ani körgön barsıñbı?
Küygön-tokoy, Kuu-séré,
ani körgön barsıñbı?
Taş-mazarday kamırdı,
ani körgön barsıñbı?
Taş-akırđın kuu tala,
ani körgön barsıñbı?
Bügündü kün cakşı kün-
surunay suulap alıñar, çorom,
kéreney képter salıñar, çorom!
Ak chatırdı büktöñör,
Ak-borçukka cüktöñör, çorom!
Kök chatırdı büktöñör, çorom,
Kök-borçukka cüktöñör, çorom!
Altımis baytal, bir aygır, çorom,
azık kılıp aydañar!"
Ağa çoro aytty déyt:
'Aynalayn, ay carkın, töröm,
keçe atañ Manas
tuşunda, töröm,
sağınıp sarğıl mingebis, töröm,
Kañgaydan cilki
alghanbis, töröm!
Kögückköndöy ér tonop
köönübüstü baskanbis:
sağiskanday ér tonop
sanaabysti baskanbis!
Corgonu colgo salghanbis,
cobolon coruk kılghanbis!
- Semetey daha pek gençti,
aklı da ermezdi!
Doğmadan tepinmişti o,
bağlanmadan oynamıştı!
On üçünde ok atmıştı,
on beşinde vuruştı o!
Han babasından kalan
kırk yiğide baş oldu.
Güzde atlar semirip yayılınca,
erler semirip gevşeyince:
"Atlara binelim!" dedi,
"Sevinçle at sürelim,
keyif ile at sürelim!
Altın-emel'i, Kürönköy'ü, yiğitlerim,
gören var mı?
Şemey şehrini, Kızıl-car'ı
içinizde gören var mı?
Küygön-tokoy, Kuu-sere ormanlarını
içinizde gören var mı?
Taş-mazar adlı dağ ucunu
gördünüz mü çorlarım?
Taş-akır bozkırını
gördünüz mü yiğitlerim?
Bugün güzel bir gün,
borazanı çalın, yiğitlerim,
boruları öttürün, yiğitlerim!
Ak çadırı büktürün yiğitlerim,
ak deveye yükletin, yiğitlerim!
Gök çadırı büktürün, yiğitlerim,
gök deveye yükletin, yiğitlerim!
Altmış kısrank, bir aygır, yiğitlerim,
azık içi hazırlatın!"
O zaman yiğitler dedi ki:
"Canım gün ışığı, efendimiz,
eskiden baban Manas'ın zamanında,
efendimiz,
salınıp atlara binmişik, efendimiz,
Kangay'dan at sürüleri calmıştık,
efendimiz,
Erleri güvercin gibi soyup,
gönlümüzü ferahlatmıştık!
Erleri saksagan gibi soyup,
endişemizi bastırılmıştık!
Yürük atları koşturmuşuk,
kimini iyice yormuşuk biz!"

MANAS DESTANI

Азууларын аркайтып, төрөм,
45 ат өлүмү кылымыс, төрөм:
муруттарын сербейтып, төрөм,
Эр өлүмү кыламыс, төрөм!
Макул болот, эп болот, төрөм!
Эм арталы, жортолу, төрөм!

50 Anda turğan kırk çoro
чогулуп чыкты үйүнөн,
бир бирине айтышып:
'Ак-балта уулу Чубагым,
адамдан артык ынагым,

55 Бөрүнүн уулу Бөрүчүм,
атым аксан кеткенде,
бек такалап беричим!
Төлгөчү менин Төлөгүм,
чыбагачы көп чорого белөчүм!

60 Кырктын башы Кыргын-чал!
Жаткан койду коздурбас,
жатык тилдүү Ажыбай!-
Астымыс алтымышка жетиппис,
аркамыс жетимишке жетиппис-

65 алтымышка чыкканча,
атасын Манастин атын токудук:
жетимишке чыкканча,
баласын Семетейдин атын токудук!
Качырганнан кайтпаган,

70 кайрылып жообын айтпаган,
кара кандуу, көк биттү
чунак бу кан Семетей
ашуу бийк тооларга
бисты айдал жүрүп өлтүрөт:

75 карылык карши келгенде,
жигиттик желип өткөндө,
агыны каттуу сууларга
айдал жүрүп өлтүрөт!
Керес атты минели,

80 кемин тонду кирели,
сагынып саргыл минели,
саргыра сапар жортолу,
булкунтуп буудан минели,
буксатып сапар жүргөлү!"

85 Кырк чоро эмди жүрдү дейт,
кылкандай найза кылтайтып,
жети күндөр болду дейт,
Семетейге кабар түштү.
'Ак тенге булун чашты!' дейт,

90 'Атамнан калган мурапы
кырк чором эмди кашты!' дейт.
'Атамнан калган мурапы
аттан көөнү калдыбы?
Тондон көөнү калдыбы?

95 Э Каныкей, эnekem,
эми саа кайрылбаймын!-
Атамнан калган мурапым,

Azuuların arkayıtip, töröm,
at ölümü kilmis, töröm:
muruttarın sérbeytip, töröm,
Ér ölümü kılamis, töröm!
Makul bolot, ép bolot, töröm!
Ém artalı, cortolu, töröm!

Anda turğan kırk çoro
çoğulup çıktı üyünön,
bir birine aytışip:
'Ak-balta uulu Çubagım,
adamdan arıkkınağıım,
Börünün uulu Börütüm,
atım aksap kétkende,
bék takalap bériçim!
Tölgöçü ménin Tölgögüm,
çıbağaçı köp çoroğو bölögüm!
Kırktın başı Kırgın-çal!
Catkan koydu kozdurbas,
catık tildüü Acıbay!-
Astımısh altımişka cétippis,
arkamış cétimişke cétippis-
altımişka çıkkança,
atasın Manastın atın tokuduk:
cétimişke çıkkança,
balasın Sémétéyin atın tokuduk!
Kaçırğannaı kaytpağan,
kayrilip coobın aytapağan,
kara kanduu, kök bittü
çunak bu kan Sémétéy
aşuu biyk toolarşa
bisti aydap cürüp öltüröt:
karılık karşı kélgende,
cigittik célib ötköndö,
ağımı kattuu suularga
aydap cürüp öltüröt!
Kéres attu mineli,
kémin tondu kireli,
sağınıp sarğıl mineli,
sarğıra sapar cortolu,
bulkuntup buudan mineli,
buksatıp sapar cürgölü!"

Kırk çoro émdi cărdü déyt,
kilkanday nayza kiltayıtip,
ceti kündör boldu déyt,
Sémétéye kabar tüstü.
'Ak téñige bulun çاشtı!' déyt,
'Atamnan kalğan murapi
kirk çorom émdi kaştı!' déyt.
'Atamnan kalğan murapi
attan köönü kaldırı?
Tondon köönü kaldırı?
É Kanikéy, énekem,
émi saa kayrılbaymın!-
Atamnan kalğan murapım,

Gıcırdatıp dış gösterip, efendimiz,
atlara ölüm saçalım, efendimiz,
bıyıklarını yukarı burup,
erlere ölüm saçalım, efendimiz!
Oldu, kabul, efendimiz!
haydi biz de yürüyelim, efendimiz!"
Orada duran kırk yiğit,
evlerinden toplanıp çıktılar.
Birbirine dediler ki:
'Ak-balta oğlu Çubakım,
herkesten en yakınım,
Börü'nün oğlu Börütüm,
atım aksadığı vakit
nali sağlam perçinlersin!
Tölgöçü ile Tölöküm,
yiğitler için çam bölenim!
Kırkıń başı Kırgın-çal!
Yatan koyunu kaldırırmaz,
tatlı dilli Acıbay!
Altımiş altısına girdi,
arkamız yetmişe dayandı.
Altımişına çıkkincaya kadar biz,
babası Manas'ın atına koşum taktık,
yetmişine çıkkincaya kadar
çocuğu Semetey'in atına koşum taktık.
Saldırından kaçmayan,
kaçamak cevap vermeyen,
kara kanlı, gök bitli
yavru Han Semetey
büyük dağların ötesine
bizi sürüp öldürecek.
Önumüzde ihtiyarlık,
gençlik çağrı yel gibi geçti,
çılğınca akan sulara
bizi götürüp öldürecek.
Cenaze atına binelim,
kefen bezini giyelim,
salınıp atlara binelim,
zorlu yola çıkalım,
sallanıp atlara binelim,
sefer yoluna çıkalım!"
Kırk yiğit hemen yola çıktı,
saz gibi kargı salladılar,
aranan yedi gün geçti,
Semetey'e bir haber geldi.
'Ak parayı saçtılar!
Atamdan kalan miras
kirk yiğidim şimdi kaçı!
Atamdan kalan mirasın
atta gönlü mü kaldı?
Kıyafette gönlü mü kaldı?
Ey Kanikéy, anam benim,
simdi sana dönmem ben!
Atamdan kalan mirasım,

- 100 мурапымнан айрылбаймын!
Алып келген Тай-буурул,
аны жолунан жобаймун!
Тулу боюн топчулап
Качып кеткен кырк чоро
Семетей эм кууду дейт.
Качып барган жолунда
- 105 Манастын уулу Семетей
эмди жете барды дейт.
Анда айтты Семетей:
'Алейке салам, кырк чоро, барың!
Ак-сакаллы Кыргын-чал, карым!
- 110 Таштан аккан булагым,
бир Кудайдан кошконум
Алмамбетим, ынагым!-
Атыңын башын бура тур,
астың жерге тура тур!
- 115 Аттан көөнүң калдыбы, чором?
Тондон көөнүң калдыбы, чором?
Аштан көөнүң калдыбы, чором?
Эне болуп үрөткөн, чором,
ата болуп буулуккан, чором-
- 120 мен атадан жаш калдым, чором,
мен ақылдан баш калдым, чором!
Үч-кошой-минен Таласта
кумар ойноп утуппус,
алтымыш кундус, мың жамбы
- 125 Аркандан алып жутуппус:
кумар ойноп утуппус,
жетимиш кундус, мың жамбы
Жеркенден алып жутуппус!
Аягы Талас, баш Ташкен
- 130 акым түшүп жатыппис!-
Токто, чором, токтогун!
Атыңын башын бура тур!
Кыңқайлаба жүрүп кет!
Чоронун астын көстөй
- 135 Кан Семетей салды дейт,
как астына келгенде,
токтоп калды Семетей,
аттан түшүп калды дейт.
Тай-буурулдай күлүгүн
- 140 туура тартуу қылды дейт!
Токтободу чоролор,
жүрүп кетип калды дейт.
Семетей атына минди,
кырк чорого ақырды:
- 145 'Токто, чором, токтогун!
Айналайн көй-гешкө, чором,
Сагыскандай сап-кашкা, чором!-
Азгууларың аркагып,
ат өлүмү болосун!
- 150 Муруттарың сербейип,
эр өлүмү болосун!

murapımnan ayrılbaymin!
Alıp kélgen Tay-buurul,
ani colunan cobyomun!"
Tulu boyun topçulap
Kaçıp kétken kirk çoro
Sémétéy ém kuudu déyt.
Kaçıp barğan colunda
Manastın ulu Sémétéy
émdi céte bardı déyt.
Anda aytti Sémétéy:
'Aleyke salam, kirk çoro, bariñ!
Ak-sakallı Kırgın-çal, karım!
Taştan akkan bulağım,
bir Kudaydan koşkonum
Almambétim, ınağım!-
Atıñının başın bura tur,
astıñ cérgé tura tur!
Attan köönüñ kaldıbı, çorom?
Tondon köönüñ kaldıbı, çorom?
Aştan köönüñ kaldıbı, çorom?
Éne bolup ürötökön, çorom,
ata bolup buulukkan, çorom-
mén atadan caş kaldım, çorom,
mén akıldan boş kaldım, çorom!
Üç-koşoy-minen Talasta
kumar oynop utuppus,
altmış kundus, miñ cambı
Arkandan alıp cutuppus:
kumar oynop utuppus,
cetimiş kundus, miñ cambı
Cérkenden alıp cutuppus!
Ayağı Talas, baş Taşkén
akım tüşüp catıppis!-
Tokto, çorom, toktoğun!
Atıñının başın bura tur!
Kıñkaylaba cürüp két!
Çoronun astın köstöy
Kan Sémétéy saldı déyt,
kak astına kélgende,
toktop kaldı Sémétéy,
attan tüşüp kaldı déyt.
Tay-buurulday külüğün
tuura tartuu kıldı déyt!
Toktobodu çorolor,
cürüp kétip kaldı déyt.
Sémétéy atına mindi,
kirk çoroğو akirdı:
'Tokto, çorom, toktoğun!
Aynalayn köy-göşkö, çorom,
Sağıskanday sap-kaşka, çorom!-
Azuularıñ arkağıp,
at ölümü bolosun!
Muruttarıñ sérbeyp,
er ölçümü bolosun!

mirasından dönmem ben!
Getirilen Tay-buurul'u
sıkı süreceğim ben."
Düğmeleri hep düğmeleyip
kaçıp gien kirk yiğidi
Semetey kovaladı.
Kaçıp gittikleri yolda,
Manas'ın oğlu Semetey,
arkalarından yetişti.
O zaman Semetey dedi ki:
"Selamunaleyküm, hepinize kirk yiğit!
Ak sakal Kırgın-çal, ihtiyarım!
Taştan akan bulağım,
Allah'ın bana verdiği,
Almambet'im, can dostum!
Atının başını çevir,
olduğu yerde dur!
Atta gönlün mü kaldı, yiğidim?
Kıyafette gönlün mü kaldı, yiğidim?
Aşa gönlün mü kaldı, yiğidim?
Ana olup bana öğretin, yiğidim,
ata olup beni büyütin, yiğidim,
ben babadan yetim kaldım, yiğidim,
ben akıldan eksik kaldım, yiğidim!
Üç-koşoy ile Talas'ta
kumar oynayıp kazandık,
altmış kunduz, bin cambı
Arkan'dan kazanıp aldık biz,
kumar oynayıp kazandık biz,
yetmiş kunduz, bin cambı
Yarkent'ten alıp kazandık biz!
Ayağı Talas, başı Taşkent
Hakkıma düşen paydı bu!
Durun, yiğitlerim, durun!
Atların başını çevirin!
Seğirtmeyin, gelin siz!"
Yiğitlerin arasına
Han Semetey atını sürdürdü.
Tam ortalara gelince,
Semetey atını durdurdu.
Attan aşağıya inip
yürük atı Tay-buurul'u,
hediye sundu.
Fakat yiğitler durmadı,
yollarına gittiler.
Semetey atına bindi,
kirk yiğide haykırarak:
"Durun, yiğitler, durun!
Canım yiğitlerim,
saksagan gibi çevik yiğitlerim!
Dişlerimizi gıcırdatıp
atları çatlatalım biz!
Büyüklarımızı bükerek,
erlere ölüm saçalım biz!"

- Токто, чором, токтогун!
Энекемдэй Каныбей,
Каныкейге кайрылбайм!
- 155** Типти, чором, сенден айрылбайм!
Кырк чоро атка минди дейт,
кырк чоро жүрүп кетти дейт.
Аттан түштү Семетей,
мойнұна курун салды дейт,
- 160** башын тартуу кылды дейт!
Чоролор кесүн албады,
болбой жүрүп кетти дейт.
Кан баласы Семертең
ачuu келип турду дейт.
- 165** Атка минди секирип,
карагайдын жармасы
чегедектин кыймасы,
уңкусу болот, учу курч,
карагай наиза жапырды-
- 170** 'Жоо кашты!' бакырды,
Манастап ураан чакырды,
Семетейлеп бакырды,
кырк чорону качырды!
Ай-балка-минен бир салды,
- 175** анда качкан чоронун
арка мойнун сый салды!
Азууларын аркайтып,
ат өлүмү кылды дейт:
муруттарын сербейтип,
- 180** эр өлүмү кылды дейт!
Семетей кырк чорону кырды дейт,
тонун тоноп алды дейт,
атын айдал алды дейт,
Семетей үйгө келди дейт!
- 185** Ажыбайдын катыны
боюнда калган экен дейт:
Алмамбеттин катыны
боюнда калган экен дейт.
Манастын уулу Семетей
- 190** аттан бутка түшкөндө,
эки катын тууду дейт.
Бир бала күл уштап түштү,
бир бала кан уштап түштү!
Сүйнгөндөн Семетей
- 195** анда туруп айтты дейт:
'Атадан алтоо болбодум-
ар жаңгыстық башымды
Алда Таала Құдрет
жаңғис не жазадың башымды?
- 200** Энеден өкөө болбодум-
ар жаңгыстық башымды
жаңғыс не жазадың башымды?
Не албадың жашымды?
Жаңгыстықтын айынан
- 205** аргымак жийдым, ат жийдым-

Tokto, çorom, toktoğun!
Énekemdey Kanibéy,
Kanikéye kayrılbaym!
Tipti, çorom, sénden ayrılbaym!
Kırk çoro atka mindi déyt,
kırk çoro cürüp kétti déyt.
Attan tüstü Sémétény,
moynuna kurun saldı déyt,
başın tartuu kıldı déyt!
Çorolor kösün albadı,
bolboy cürüp kétti déyt.
Kan balası Sémértéy
açuu kélip turdu déyt.
Atka mindi sekirip,
karagaydýn carması
çégedektin kyması,
uñkusu bolot, uchu kurç,
karagay nayza capirdi-
'Coo kaştı!' bakirdı,
Manastap uraan çakirdı,
Sémétyelep bakirdı,
kirk coronu kaçirdı!
Ay-balca-minen bir saldı,
anda kaçkan coronun
arka moynun sıy saldı!
Azuuların arkaytip,
at ölümü kıldı déyt:
muruttarın sérbeytip,
er ölümü kıldı déyt!
Sémétéy kirk coronu kırdı déyt,
tonun tonop aldı déyt,
atın aydap aldı déyt,
Sémétéy üygö kéldi déyt!
Acıbaydın katını
boyunda kalghan éken déyt:
Almambéttin katını
boyunda kalghan éken déyt.
Manastin uulu Sémétéy
attan butka tusköndö,
éki katın tuudu déyt.
Bir bala kül ustap tüstü,
bir bala kan ustap tüstü!
Süyngöndön Sémétéy
anda turup aytı déyt:
'Atadan altoo bolbodum-
ar cañistik başımdı
Alda Taala Küdröt
cañgis né cazadıń başımdı?
Éneden ököö bolbodum-
arcañistik başımdı
cañgis né cazadıń başımdı?
Né albadıń caşımdı?
Cañistikten ayınan
arıgımak ciydim, at ciydim-

Durun, yiğitlerim, durun!
Anneciğim Kaníkey'den,
Kaníkey'den ayrılmam ben!
Yiğitlerim, sizden de ayrılmam ben!"
Fakat kirk yiğit atlara bindi,
kirk yiğit yürüyüp gitti.
Semetey atından indi,
boynuna torbasını sardı,
sonra başını uzatıp sundu!
Yiğitler hiç aldırmadı,
bakmadan yürüyüp gitti.
Han çocuğu Semetey,
buna pek fena kızdı.
Ata binip seğırtti.
Çam ağacının yarması,
kesilmiş bir ağaç dalı,
kökü çelik, ucu sivri
kara çam kargasını salladı,
düşman kaçtı, diye bağırdı,
Manas'ın cenc nidasını bağırdı,
Semetey nidasını bağırdı,
kirk yiğidini kovaladı!
Ay balta ile bir girişi,
oradan kaçan yiğitlerin
enselerini parçaladı!
Dişlerini gıcırdatıp
atları öldürüp serdi.
Büyüklarını kaldırıp,
erleri öldürüp serdi!
Semetey kirk yiğidi kırdı,
üstlerini soyup aldı,
atlarını da alarak,
eve geldi Semetey!
Açıbay'ın karısı,
karnında çocuklu kalmıştı,
Almambet'in karısı da
karnında çocuklu kalmıştı.
Manas'ın oğlu Semetey,
attan atlayıp inince,
iki kadın doğurdu.
Bir çocuk elinde gül ile doğdu,
bir çocuk da kan ile doğdu!
Sevincinden Semetey
o zaman dedi ki:
"Atadan - altı çocuktan biri doğmadım,
beni neden, büyük Allah'ım,
yalnız başıma yarattın,
alnıma yalnızlık yazdırın?
Anadan - iki çocuktan biri doğmadım,
beni neden böyle yalnız yaratıp,
alnıma yalnızlık yazdırın?
Neden almadın çocuklukta canımı?
Bak yalnızlıktan korkup ben,
soylu atlar seçtim, at yiğdim,

- бир бууданча болбоду!
Жаңғыстықтын айынан
азамат жиідым, ер жиідым-
бир тууганча болбоду!
- 210** Арманым чондур Кудагга!
Төбөлден байтал сойду,
төгөрек элин жиідым:
аладан байтал сойду,
ашарга элин жиідым.
- 215** Чеч-дәбөдәй эт қылды,
Ысық-кекдәй чык қылды.
Каныкейди жетелеп,
эмшегин оосандырып алды:
'Жаңы тууган эки бу бала
- 220** эмшектеш болуп алам!' деп,
әлге тойду тартты дейт.
'Балага ат койдуруп алам"' деп,
әлди бир чоғултуп алды дейт.
Күл уштап түшкөн баланы
- 225** 'Күл-чоро' коюп алды дейт,
кан уштап түшкөн баланы
'Кан-чоро' коюп алды дейт.
Өкөө алты көндө 'Ата!' деп,
әкөө эки күндө 'Эне!' деп,
- 230** чырпыктан жааны қылды дейт,
чыден окту қылды дейт-
'Как!' эткен карга койбоду,
'Кук!' эткен кузгун койбоду.
Әресе тартып эр жетти,
- 235** ат жалын тартып чоңайду-
дооны әкөө доолады,
жооны әкөө жоолады.
Өкөө батыр чыкты дейт!
Кан Манастын баласы,
- 240** Семетейдей чунагы
үйде жатып бий болду,
элин билип кан болду!
Бериштелүү жанында
бирде турду бу чоро:
- 245** абырактуу жанында
айрылбай турду бу чоро.
'Бели айлана бергинче,
белдей кызыл
тал бүткөн!'-
Берерине келгенде,
- 250** беречи Кудай жар бүткөн!
'Дәбөленө бергинче,
дебедәй кызыл
тал бүткөн!'
Жөлөрүнө келгенде,
желөчү Кудай жар бүткөн!
- 255** Кан баласы Семетей
үйде олтурду сагынып,
чоролор туруп айтты дейт:
- bir buudança bolbodu!
Cañgistikten ayınan
azamat ciydim, ér ciydim-
bir tuuğanca bolbodu!
Armanım çöndür Kudağga!"
Töböldön baytal soydu,
tögörök élin ciydi:
aladan baytal soydu,
aşarşa élin ciydi.
Çeç-döbödöy ét kıldı,
Isık-kökdöy çok kıldı.
Kanikéydi cételep,
émşegin oosandırıp aldı:
'Cañı tuuğan éki bu bala
émşektes bolup alam!' dép,
élge toydu tarttu déyt.
'Balağa at koydurup alam"' dép,
éldi bir çoǵultup aldı déyt.
Kül uştap tüşkön balanı
'Kül-çoro' koyp aldı déyt,
kan uştap tüşkön balanı
'Kan-çoro' koyp aldı déyt.
Ököö altı köndö 'Ata!' dép,
ököö éki kündö 'Éne!' dép,
çırıptan caanı kıldı déyt-
'Kak!' étken karğa koybodu,
'Kuk!' étken kuzgun koybodu.
Érese tartıp ér cétti,
at calın tartıp çoñoysu-
dooni ököö dooladı,
cooni ököö cooladı.
Ököö batır çıktı déyt!
Kan Manastın balası,
Sémétéydey çunağı
uydö catıp biy boldu,
élin bilip kan boldu!
Bériştelüü canında
birde turdu bu çoro:
abıraktuu canında
ayrılbay turdu bu çoro.
'Béli aylana bérginçe,
béldey kızıl
tal bütkön!'-
Bérerine kélgende,
béréci Kuday car bütkön!
'Döbölönö bérginçe,
döbödöy kızıl
tal bütkön!'
Cölörünö kélgende,
cölöçü Kuday car bütkön!
Kan balası Sémétéy
uydö olturdu sağınip,
çorolor turup aytu déyt:
- bir tanesi bile yarış atı çıkmadı!
Bak yalnızlıktan korkup ben,
kahramanlar topladım, erler çağırıldım
bir tanesi bile kardeş gibi çıkmadı!
(Yine de) şükürler olsun Tanrı'ya!"
Alnı yıldızlı kısraklar kestirdi,
halkı etrafına topladı,
alaca kısraklar kestirdi,
halkı aşa çağrırdı.
Çeç-döbö yükseklığince et yiğirdi,
Isık-köl kadar et suyu koydu.
Kanikéy'i getirtti,
memelerini emdirdi:
yeni doğan bu iki çocuk
süt kardeşim olsun diye,
halka büyük bir aş verdi.
Çocuklara ad koydurmak için
halkı oraya topladı.
Gül tutup doğan çocuğa
Kül-çoro adını verdi.
Kan tutup doğan çocuğa
Kan-çoro adını verdi.
İkisi altı günde baba dediler,
ikisi iki günde ana dediler,
değneklerden yay yaptılar,
kamışlardan ok yaptılar,
guk diyen karga bırakmadılar,
guk diyen kuzgun koymadılar,
büyüyüp bir er oldular,
at yelesi çekip büyüdüler,
davaları ikisi görüp halletti,
düşmana ikisi karşı koydu.
İki bahadir olup çıktılar!
Han Manas'ın çocuğu
Semetey çocuk,
evinde kalıp bey oldu,
yurdunu tanııp han oldu!
Onun nurlu huzurunda
iki yiğit bekledi,
onun lütufkar yanından
ayrılmadı bu yiğitler.
Dağ yamacında
yamaç yüksekliğince kızıl
söğütler yükseldi!
Vermeye gelince
verici Tanrı yar oldu.
Tepe nin etrafında,
tepe yükseklığince kızıl
söğütler yükseldi!
Sakınmaya gelince,
sakınan Tanrı yar oldu!
Han çocuğu Semetey
evde oturup üzüldü,
yiğitler dedi ki:

- ‘Айналайн чунагым,
неге сагынып олттурдун?’
260 Эсиңе неме түштү дейт,
бир-де неме билдин?’ дейт.
Анда айттың Семетей:
‘Айналайн Кан-чоро,
бери келчи кашыма!
265 Кағылайн Күл-чоро,
бери келчи кашыма!
Кулжа кармап алганда,
кулагын кесип салганда,
көк-чыбык мылтык алганда,
270 анда угуп калгамын:
Ақындың кысы Ай-чүрөк
оимоктуудан уста экен,
айлга чыкпас настуу экен:
Ақындың кысы Ай-чүрөк
275 кекселиги бард’екен!
кереттиги бард’екен!
Өчкөн отту тамысат,
Ақындың кысы Ай-чүрөк
өлгөн жанды тиргизет!
280 Көкченүн уулу Үмүтөй
Ай-чүрөктүн көйөсү.
Тараза жылдыс чыкканда,
таң саргарып атканда,
чоро бириң Көк-чебичке мининер,
285 чоро бириң Көк-бөрүгө мининер!
Тай-буурулдай күлүкту
маа алып беринер!
Ақынды көстөй жүрөмүн,
Ақын-канга барамын,
290 Ақындың кысын Ай-чүрөк
жа колум-минен аламын,
жа жоо-минен аламын!
Тараза жылдыс чыкканда,
таң саргарып атканда,
295 Күл-чоро-мен Кан-чоро
үйдөн чыгып келди дейт,
бири Көк-бөрүсүн миниптири,
бири Көк-чебичин миниптири,
Тай-буурулдай күлүкту
300 коштоп алып келиптири.
Атка минип алды дейт
Кан Семетей чунагы,
Ақынды көстөй жүрдү дейт,
Ақын-канга барды дейт,
305 эл четине жетти дейт.
Күүгүм кире, күн бата,
жатык тилдү, шириң сөс,
жакшы тууган Күл-чоро,
аны чакырды Семетей:
310 ‘Күн жарыгы Күл-чором,
атка минип ала кой!-

‘Aynalayn čunağım,
nége sağınıp olturduñ?
Esiñe néme tüstü déyt,
bir-de néme bildiñ?’ déyt.
Anda ayttıň Sémétéy:
‘Aynalayn Kan-çoro,
béri kélçi kaşıma!
Kağılайн Kül-çoro,
béri kélçi kaşıma!
Kulca karmap alganda,
kulağın késip salganda,
kök-çibük miltik alganda,
anda ugup kalgamin:
Akındın kişi Ay-çürüök
oymoktuudan usta éken,
aylga çıkpas nastuu éken:
Akındın kişi Ay-çürüök
kékseligi bard’éken!
kéröttigi bard’éken!
Öçkön ottu tamisat,
Akındın kişi Ay-çürüök
ölgün candı tırgızet!
Kökçönüň uulu Ümütöy
Ay-çürüktün köyüsü.
Taraza cildis čikkanda,
tañ sarğarıp atkanda,
çoro biriň Kök-çebiçke miniñer,
çoro biriň Kök-börügö miniñer!
Tay-buurulday külüktü
maa alıp bériñer!
Akındı köstöy cürömün,
Akın-kanǵa baramın,
Akındın kısın Ay-çürüök
ca kolum-minen alamın,
ca coo-minen alamın!’
Taraza cildis čikkanda,
tañ sarğarıp atkanda,
Kül-çoro-men Kan-çoro
üydön çıgıp kéldi déyt,
biri Kök-börüsün miniptir,
biri Kök-çebiçin miniptir,
Tay-buurulday külüktü
koştop alıp kéliptir.
Atka minip aldı déyt
Kan Sémétéy čunağı,
Akındı köstöy cürdü déyt,
Akın-kanǵa bardı déyt,
él céttine cétti déyt.
Küügüm kire, kün bata,
catık tildü, şirin sös,
cakşı tuuğan Kül-çoro,
anı çakırkı Sémétéy:
‘Kün carığı Kül-çorom,
atka minip ala koy!-

“Sevgili yiğit kahraman,
niye üzülüyorsun?
Haturına ne geldi?
Fena bir şey mi ișittin?”
O zaman Semetey dedi ki:
“Canım Kan-çoro,
beri gel şöyle karşıma!
Canım Kül-çoro,
sen de gel şöyle karşıma!
Dağ koçu avlayınca,
kulağını kesip salınca,
yeşil çubuk tüfeği elime alınca,
bir ses işitmiştim:
“Akın'ın kızı Ay-çürüök,
el içinde ustadır,
misafirliğe gitmez mahçuptur,
Akın'ın kızı Ay-çürüök,
maharete üstüne yok,
zekası eşsizdir!
Sönmüş ateşi yakar o,
Akın'ın kızı Ay-çürüök
ölen canı diriltir!
Kökçö'nün oğlu Ümütöy,
Ay-çürüök'ün nişanlısı.
Terazi yıldızı çıkışınca,
tan yeri sararınca,
biriniz, yiğidim, Kök-çebiç'e binin,
biriniz, yiğidim, Kök-börü'y'e binin!
Yürük atım Tay-buurul'u,
bana alıp getirin,
Akın'a gideyim,
Akın Han'a varayım ben,
Akın'ın kızı Ay-çürüök'ü,
ya dostluk ile alırım,
ya zor ile alırım.”
Terazi yıldızı çıkışınca
tan sararıp atarken,
Kül-çoro ile Kan-çoro,
evden çıktılar,
biri Kök-börü'y'e binmişti,
biri Kök-çebiç'e binmişti,
yürük at Tay-buurul'u da,
tutmuş getiriyorlardı.
O da ata bindi
genç Han Semetey,
Akın'a gitti,
Akın Han'a vardi,
il sınırına dayandı.
Alaca karanlık basıp gün batınca,
tatlı dilli, şirin sözlü,
güzel doğan Kül-çoro'yı,
Semetey çağırıldı:
“Gün ışığı Kül-çorom,
atına bin sen!”

- Күүгүм кире, күн бата,
элдин асты тым жата,
эл аралап бара кой, чором!
- 315** Акындын кысы Ай-чүрөк
отус кысты кошчу алып,
кырк жигитти башчы алып,
Акындын кысы Ай-чүрөк
ойн баштан чыккандыр,
- 320** жыгачы барып калгандыр,
берели кийп белсенип,
бери ургандай тенселип,
күдөрүдөй былкылдап,
күчүгүттөй чыңкылдап,
- 325** Ай-чүрөк бир ойндо жүргөндүр!
Атка минип ала кой, чором!
Ай-чүрөк көстөй сала кой, чором!
Ай-чүрөккө бара кой, чором!
"Семетей чунак келди!" деп,
- 330** Ай-чүрөк кулагына
сала кой, чором!"
Жакшы тууган Күл-чоро
атка минип алды дейт,
Акынды көстөй салды дейт.
Күүгүм кире, күн бата,
- 335** Акыныңга барды дейт.
Элдин асты тым жата,
Ай-чүрөккө барды дейт.
Ойндо жүргөн Ай-чүрөк
күдөрүдөй былкылдап,
- 340** күчүгүттөй чыңкылдап...
Анда келдиң, Күл-чоро!
"Семетей чунак келди!" деп,
кулагына салды дейт.
Ай-чүрөк чыгып келди дейт,
- 345** Семетей чунак алды дейт,
үйүн көстөй чугайду.
Ал үйүнө барды дейт,
барып жатып калды дейт.
Күл-чоро-минен Кан-чоро
- 350** атты коштоп алды дейт,
жылкыны көстөй салды дейт,
өкөө жылкаа барды дейт.
Анда турган жылкыны
бир чогулта алды дейт,
- 355** өкөө кенеш кылды дейт.
Анда айттың Күл-чоро:
'Айналайн Кан-чоро,
атка токум салыппыс,
эр калты болуппус,
- 360** Көк-чебичти минейн!
Іткелдүү сорпо, майлу эт
Калмакты көстөй барайн!
Мен Калмакка барган соң,
анда турган Калмактан

Күүгүм кире, күн бата,
элдин асты тым cata,
эл aralap bara koy, çorom!
Akındın kısı Ay-çürük
otus kisti koşcu alıp,
kırk cigitti başçı alıp,
Akındın kısı Ay-çürük
oyn baştan çikkandır,
cığacı barıp kalğandır,
béréli kiyip bélsenip,
béri urgänday téñselip,
küdörüdöy bılıkdap,
küçügüt töy çïñkıldap,
Ay-çürük bir oyndo cürgöndür!
Atka minip ala koy, çorom!
Ay-çürük köstöy sala koy, çorom!
Ay-çürükkö bara koy, çorom!
"Sémétéy čunak kéldi!" dép,
Ay-çürük kulağına
sala koy, çorom!"
Cakşı tuuğan Kül-çoro
atka minip aldı déyt,
Akındı köstöy saldı déyt.
Küügüm kire, kün bata,
Akınıñga bardı déyt.
Éldin astı tim cata,
Ay-çürükkö bardı déyt.
Oyndo cürgön Ay-çürük
küdörüdöy bılıkdap,
küçügüt töy çïñkıldap...
Anda kéldiñ, Kül-çoro!
"Sémétéy čunak kéldi!" dép,
kulağına saldı déyt.
Ay-çürük çıgıp kéldi déyt,
Sémétéy čunak aldı déyt,
üyün köstöy çugoydu.
Al üyünö bardı déyt,
barıp catıp kaldi déyt.
Kül-çoro-minen Kan-çoro
attı koştop aldı déyt,
cilkını köstöy saldı déyt,
ököö cilkaa bardı déyt.
Anda turğan cilkını
bir çogulta aldı déyt,
ököö kéneş kıldı déyt.
Anda aytıñ Kül-çoro:
'Aynalayn Kan-çoro,
atka tokum salıppis,
ér kaltı boluppus,
Kök-çebiçti mineyn!
Іtkeldüü sorpo, maylü ét
Kalmaktı köstöy barayn!
Mén Kalmakka barğan soñ,
anda turğan Kalmaktan

Alaca karanlık basıp gün batınca,
halk da dinlenmeğe çekildi,
halk arasından geç, yiğidim!
Akın'ın kızı Ay-çürük,
yanına otuz kız alıp,
kırk yiğidi öncü tutup
Akın'ın kızı Ay-çürük,
oyunlara başlamıştır,
güreşçi gibi çıkmıştır,
yeleği omuzuna atıp,
beri vuracak gibi dönüp,
ceyan gibi titreyerek,
enik gibi seslenmiştir.
Ay-çürük işte böyle oynamaktadır!
Ata bin de sen, ey yiğidim!
Ay-çürük'e çık git, yiğidim,
Ay-çürük'e var da, yiğidim,
Semetey yiğit geldi, de,
Ay-çürük'ün kulağına
bunu söyle, yiğidim!"
Güzel doğan Kül-çoro,
atına bindi,
Akın'a gitti.
Alaca karanlık basıp gün batınca,
Akın'ın yurduna vardi,
il dinlenmeğe çekilmişti,
o da Ay-çürük'e vardi,
Ay-çürük oyunda eğleniyordu,
ceylan gibi titriyordu,
enik gibi sesleniyordu...
O zaman geldin Kül-çoro,
Semetey yiğit geldi diyerek
kulağına fisladin bu sözü.
Ay-çürük dışarı çıktı,
Semetey yiğit onu kaptı,
evine sürdü atını.
Evine vardi,
Varıp orada kaldı.
Kül-çoro ile Kan-çoro
ata yedek aldılar
at sürüsüne döndüler,
ikisi de sürüye geldiler.
Orada dura atları
topladılar,
ikisi baş başa görüştüler.
Kül-çoro sen söyle dedin:
"Canım Kan-çoro,
ata koşum salıyoruz,
açlıktan pek kuruyoruz,
ben Kök-çebiç'e bineyim,
çorbası, eti yağlı olan,
Kalmuk'a doğru varayım!
Kalmuklara varınca ben,
orada duran bir Kalmuk'tan

- 365** эки кунан ирикти алайн!
Мойнунан байлап салайн!
Кек-чебичтей күлүккө
арта салып алайн!
Кайта бутка салайн!
- 370** Туткучтан чатыр тикели!
Тулгаа казан асалы!
Кабыргаа отун жагалы!
Өкөөбүс бир тойну алалы!
Куруп калган Күл-чоро
- 375** Кек-чебичке минди тейд,
Калмакта көстөй чугойду:
алдыгаткан Кан-чоро
Кек-бөрүнү минди,
жылкыны имерип келди дейт.
- 380** Кек-бөрүдөй күлүктү
баса жатып алды дейт,
шырдаган кара кементей
айкыранан салды дейт,
Кан-чоро уктап өлүп калды дейт.
- 385** Кекченүн уулу Үмүтөй
тууну тууга уруптур,
колду колго уруптур.
Желпидеген түү-минен,
жер майшкан кол-минен,
- 390** айчыгы алтын түү-минен,
алты саналаш кол-минен
Үмүтөй чунак жүрдү дейт,
Семетейге келди дейт.
Арыштуу-булак башында,
- 395** алты суу толгон көп жылкы,
алты сандан алты мың
айдал алды Үмүтөй!
Такалуудан тай койбой,
тамгалуудан ат койбой,
- 400** Тай-буурулдан бөлөк неме калбады!
Кекченүм уулу Үмүтөй
алып жүрүп кетти дейт.
Алдыгаткан Кан-чоро
уктап өлүп калды дейт.
- 405** Куруп калган Күл-чоро
Калмакка барган турбайбы?
Эки кунан ирикти алыштыр,
мойнунан байлап салыштыр,
Кек-чебичтей күлүккө
- 410** арта салып алыштыр,
жылкынын жаткан жерге келиптири.
Айдаган-эле жылкысы-
'Санатын айттып берейн!'
Алты сандан алты мың,
- 415** такалуудан тайы жок,
кулундуудан беси жок!-
Казылып иси калыштыр,
саргарып журту калыштыр!

éki kunan iriki alayn!
Moynunan baylap salayn!
Kök-çébiçtey külükkö
arta salip alayn!
Kayta butka salayn!
Tutkuçtan çatır tikeli!
Tulğaa kazan asalı!
Kabırğaa otun cağalı!
Ökööbüs bir toynu alalı!
Kurup kalğan Kül-çoro
Kök-çébiçke mindi téyd,
Kalmakta köstöy çugoysu:
aldığatkan Kan-çoro
Kök-börünü mindi,
cılıkını imerip kéldi déyt.
Kök-börüdöy külüktü
basa catıp aldı déyt,
şırdağan kara kémentey
aykiranan saldı déyt,
Kan-çoro uktap ölüp kaldı déyt.
Kökçönün uulu Ümütöy
tuunu tuuga uruptur,
koldu kolgo uruptur.
Célpidegen tuu-minen,
cér mayşkan kol-minen,
ayçığı altın tuu-minen,
altı sanalaş kol-minen
Ümütöy çunak cürdü déyt,
Sémétéyege kéldi déyt.
Ariştuu-bulak başında,
altı suu tolgon köp cılık,
altı sandan altı miñ
aydap aldı Ümütöy!
Takaluudan tay koyboy,
tamğaluudan at koyboy,
Tay-buuruldan bölok néme kalbadı! Tay-buurul'dan başkasını koymadı
Kökçönüm uulu Ümütöy
alıp cürüp kétti déyt.
Aldığatkan Kan-çoro
uktap ölüp kaldı déyt.
Kurup kalğan Kül-çoro
Kalmakka barğan turbayı?
Éki kunan iriki aliptir,
moynunan baylap saliptir,
Kök-çébiçtey külükkö
arta salip aliptir,
cılıkının catkan cérgé kéliptir.
Aydağan-éle cılıkısı-
'Sanatın aytıp béreyn!'
Altı sandan altı miñ,
takaluudan tayı cok,
kulunduudan besi cok!
Kazılıp isi kalıptır,
sarğarıp curtu kalıptır!

iki koç alayım.
Boynuna ip bağlayayım!
Yürük atım Kök-çebiç'in
sirtına salayım!
Dönüp geleyim!
Tutamaçtan çadır dikelim!
Ocağa kazan asalım!
Kaburgasından ateş yakalım!
İkimiz bir şenlik yapalım!"
Kuruyup kalası Kül-çoro
Kök-çebiç atına bindi,
Kalmuklara doğru gitti.
Zavallı Kan-çoro da,
Kök-börü atına bindi,
at sürülerini eve sürdü.
Yürük atı Kök-börü'yü
güzelce örttü,
çift kat kara kıl abayı da
kendi üzerine örttü;
Kan-çoro uyuyup gitti.
Kökçö'nün oğlu Ümütöy,
sancak üstüne sancak toplattı,
ordu üstüne ordu toplattı.
Dalgalanın sancaklar ile,
yeri saran ordu ile,
nakışları altın hilalli sancak ile,
altı birlilik ordu ile
yürüdü Ümütöy yiğit,
Semetey'e geldi.
Artıştuu-bulak başında,
altı su yatağı dolusu at sürüsünü,
altı yiğindan altı bin taneyi
alıp götürdü Ümütöy!
Nal vurulmuş tay bırakmadı,
damga vurulmuş at bırakmadı,
Kökçö'nün oğlu Ümütöy
alıp bunları gitti.
Zavallı Kan-çoro ise
uykuda sanki ölüp kalmıştı.
Kuruyup kalası Kül-çoro
çıkıp Kalmuk'a gitmedi mi?
İki koç getirmiştir,
boynundan bağlamıştı,
yürük atı Kök-çebiç'in
arkasına yüklemiştir,
atların yattığı yere gelmiştir.
Sürüler götürülmüşü!
"Atları bir sayayım" dedi.
Altı yiğindan altı bin,
nallı taydan hiç yok,
analardan hiç kısırak yok!
Sadece yere gömülü izi kalmış,
sararmış bir yurt kalmış!

- Эки кесүн алаңдап,
420 эки бутун саландаپ,
Күл-чоро байкуш чугойду,
алдыгаткан Кан-чоронум
как үстүнөн чыкты дейт:
‘Э, Кан-чоро, жатпай кал!’
- 425 Күл-чоро туруп айтат дейт:
‘Алдыгаткан Кан-чоро,
кара оосың кан толсун!
Кайрылғысыс күн туусун!
Мынды турган жылкыны!
- 430 Бир оосина жин толсун!
Берекесис күн туусын!
Атаң, айналайн төрөмө
“Өлбөй тири калдым!” деп,
“Өчпөй жарық болдум!” деп,
435 төрөмө кантип барамын?
Кантип барып айтамын?
Чандууда эми чанды көрөмүн,
чарбакты бир сершип багармын!
Өлсөм, сейтке кечейн!
- 440 Өлтүрсөм, каза кылайн!”
Куруп калған Күл-чоро
эки кунан ирикти алды дейт,
жерге көтөрүп чапты дейт,
ай санын жулуп алды дейт.
- 445 Кеткен жылкынын кетүнөн
Күл-чоро байкуш чугойду.
Азаметтей чунагым,
жакшы тууган Семетей
үйдө жатып билди дейт,
- 450 үйдөн ынранып чыкты дейт,
үйгө күнрөнүп кирди дейт.
Ақындын кысы Ай-чүрөк
кололуу кумган алды дейт,
колу-бетин жууду дейт:
- 455 бедерлүү кумган алды дейт,
бети-колун жууду дейт.
‘Айналайн ай жаркын, төрөм,
ынранып чыктыңыс, төрөм,
күнрөрүп кирдинис, төрөм-
- 460 бир немени билдиңис, төрөм?
Билбесеңис, ай жаркын, төрөм
несиң күлдүңүс, төрөм?-
Мурутунду былк эттиң, төрөм,
эрдинди солк эттиң, төрөм-
- 465 бачым бир айтып баш болчу, төрөм!
Анда айттың, Семетей:
‘Ақындын кысы Ай-чүрөк, долу,
ынранып чыкканым, долу,
күнрөнүп киргеним, долу,
- 470 Көкчөнүн уулу Үмүтөй, долу,
алты санаалаш (?) кол-минен,
айшыгы алтын туу-минен,
- Éki kösün alañdap,
éki butun salañdap,
Kül-çoro baykuş çuğoydu,
alğıatkan Kan-çoronum
kak üstünөн çıktı déyt:
‘E, Kan-çoro, catpay kal!’
- Kül-çoro turup aytat déyt:
‘Aldıgatkan Kan-çoro,
kara oosıñ kan tolsun!
Kayrilğısıs kün tuusun!
Mindi turğan cılıkını!
Bir oosina cin tolsun!
Bérékésis kün tuusın!
Atañ, aynalayn törömö
“Ölböy tirü kaldım!” dép,
“Öçpöy carık boldum!” dép,
törömö kantip baramın?
Kantip barıp aytamın?
Çañduuda émi çañdı körörmün,
çarbaktı bir sérpşip bağarmın!-
Ölsöm, séytke kéceyn!
Öltürsöm, kaza kılayn!”
Kurup kalǵan Kül-çoro
éki kunan irikti alıdı déyt,
cérgé kötörüp çaptı déyt,
ay sanın culup alıdı déyt.
Kétken cılıkının kötünön
Kül-çoro baykuş çuğoydu.
Azamettey čunaǵım,
cakşı tuuǵan Sémétéy
üydö catıp bildi déyt,
üydön iñranıp çıktı déyt,
üygö kükřönüp kirdi déyt.
Akindin kısı Ay-çürük
kololuu kumǵan alıdı déyt,
kolu-bétin cuudu déyt:
béderlüü kumǵan alıdı déyt,
béti-kolun cuudu déyt.
‘Aynalayn ay carkın, töröm,
iñranıp çıktıñis, töröm,
küñrörüp kirdiñis, töröm-
bir némeni bildiñis, töröm?
Bilbeseñis, ay carkın, töröm
nésiñ küldüñüs, töröm?-
Murutuñdu bılk éttiñ, töröm,
érdiñdi solk éttiñ, töröm-
baçım bir aytıp baş bolchu, töröm!
Anda aytتىن, Sémétéy:
‘Akindin kısı Ay-çürük, dolu,
iñranıp çıkkanim, dolu,
küñrörüp kirgenim, dolu,
Kökçönün uulu Ümütöy, dolu,
altı sanalaş (?) kol-minen,
ayışığı altın tuu-minen,
- İki gözü şaşkin açıldı,
iki ayağından derman gitti,
Kül-çoro, baykuş, çıkip gitti,
zavallı Kan-çoro'nun
tam önüne gelip durdu:
“Ey Kan-çoro, yatıp durma!”
Kül-çoro dedi ki:
“Zavallı Kan-çoro,
kara ağızına kan dolsun!
Sana uğursuz bir gün doğsun!
Hani burada duran atlar!
Ağzına kusmuk dolsun!
Bereketsiz gün doğsun!
Evhah sevgili efendime,
“Ölmedim diri kaldım!” deyip
“Işığım sönmedi!” deyip,
efendime nasıl gideyim?
Nasıl gidip söyleyeyim?
Toz çikaranın tozunu görüyorum,
kaleyi dövüşüp koruyayım!
Ölürsem şehit sayılayım!
Öldürürsem gaza kılmış olayım!”
Kuruyup kalası Kül-çoro,
iki koçu aldı,
kaldırıp yere çarptı,
kurbanlık gibi budunu kopardı.
Giden atların peşinden
zavallı Kül-çoro atını sürdürdü.
Azametli yiğidim,
güzel doğan Semetey
evde otururken ona malum oldu,
inleyerek çıktı evden,
iç çekerek girdi eve.
Akın'ın kızı Ay-çürük,
bakırlı ibriği aldı,
elini yüzünü yüksadi,
süslenmiş ibriği aldı,
elini yüzünü yüksadi.
“Sevgili ay ışığı, efendim,
inleyip çıktıñız, efendim,
iç çekip girdiniz, efendim,
bir şey mi duyduñuz, efendim?
Duymadıysanız, ay ışığı, efendim.
niçin güldünüz, efendim?
Büyüğini oynattın, efendim,
dudağını titrettin, efendim,
haydi çabuk söyle, efendim!”
O zaman Semetey dedin ki:
“Akın'ın kızı Ay-çürük, kadın,
inleyip çıkışımın sebebi, kadın,
iç çekip girişimin sebebi, kadın,
Kökçö'nün oğlu Ümütöy, kadın,
altı birlik ordusu ile,
nakışları altın hilalli sancak ile,

- такалуудан тай койбой,
Тай-буурулдай күлүгүм
475 коштоп бара жатыры!
Үйүмдөгү жылкымнын
санатын айтЫп берейн!-
Алты сандан алты мың
айдап бара жатыры!
- 480** "Уктаған киши уйку алат,
түн каткан киши жылкы алат!"-
Бүгүн алыш ал барса,
Күл-чоро тирү-де болсо,
эртөн бир барсам мен алам!
- 485** Алдыгаткан Кан-чоро
өлүп калган билем'ди,
өчүп калган билем'ди-
Күл-чоро тирү болсо,
бербейтби'ле кабарды?
- 490** Алдыгаткан Күл-чоро
көтүнөн кууган турбайбы?
Чаңдуудан чаңын көрүптур.
Күл-чоро чарбакка жете барыптыр-
айшыгы алтын туу экен,
- 495** алты саналаш кол экен!
Жасоосын айрып салган турбайбы?
Жылкыны айдатып экен турбайбы?
Тай-буурулдай күлүкту
коштолуп алган турбайбы?
- 500** Алдыгаткан Күл-чоро
күйбөгөн жери күл болду,
жалындап жабыр-чок болду!
Күл-чоро Тай-буурул көргөндө:
'Өлсөм, сейтке кечем!' деп,
- 505** 'Ічиме бычак салам!' деп,
'Төрөмнөн кантип калам?' деп.
Алдыгаткан Күл-чоро
карагай найса жапырды,
Манастай ураан бакырды,
- 510** Семетейлеп чакырды,
алдыгаткан Күл-чоро
алты саналаш көп колду
Күл-чоро качырып сала берди дейт,
Күл-чоро арапал кирип барды дейт,
- 515** Тай-буурулду туткан кишини
Күл-чоро аргыта коюп таштады,
Тай-буурулдай күлүкту
колунан жулуп алды дейт!
Асманда булут тутулду.
- 520** Алдыгаткан Күл-чоро
алты саналаш көп колду
аралай качып кутулду.
Кан-чорого барды дейт:
'Айналайн Кан-чоро,
- 525** атты коштоп ала көр!
Төрөмдү көстөй сала көр!

takaluudan tay koyboy,
Tay-buurulday külögüm
koştop bara catırı!
Üyümögü cılıkımın
sanatın aytıp béreyn!-
Alti sandan altı miñ
aydap bara catırı!
"Uktaǵan kişi uykı alat,
tün katkan kişi cılıkı alat!" -
Bügün alıp al barsa,
Kül-çoro tırı-de bolso,
érteň bir barsam mén alam!
Aldığatkan Kan-çoro
ölüp kalğan bilem'di,
öçüp kalğan bilem'di-
Kül-çoro tırı bolso,
bérbeytbi'le kabardi?
Aldığatkan Kül-çoro
kötünön kuuğan turbayı?
Çańduudan çäñin körüptür,
Kül-çoro çarbakka céte barıptur-
ayışıgi altın tuu éken,
altı sanalaş kol éken!
Casoosın ayırıp salğan turbayı?
Cılıkını aydatıp éken turbayı?
Tay-buurulday külüktü
koştotup alğan turbayı?
Aldığatkan Kül-çoro
küybögөn céri kül boldu,
calındap cabır-çok boldu!
Kül-çoro Tay-buurul körgöndö:
'Ölsöm, séytke kéçem!' dép,
'İcime biçak salam!' dép,
'Törömnön kantip kalam?' dép.
Aldığatkan Kül-çoro
karağay naysa capirdı,
Manastay uraan bakirdı,
Sémétylep çakırdı,
aldaǵatkan Kül-çoro
altı sanalaş köp koldu
Kül-çoro kaçırıp sala bérdi déyt,
Kül-çoro aralap kirip bardı déyt,
Tay-buuruldu tutkan kişini
Kül-çoro arğıta koyup taştadı,
Tay-buurulday külüktü
kolunan culup aldı déyt!
Asmanda bulut tutuldu.
Aldığatkan Kül-çoro
altı sanalaş köp koldu
aralay kaçıp kutuldu.
Kan-çorogo bardı déyt:
'Aynalayn Kan-çoro,
ati koştop ala kör!
Törömdü köstöy sala kör!

nallı bir tay bırakmadan,
yürük atım Tay-buurul'u da
alıp buradan götürmesi!
Evimdeki atlarımın
sayısını sana söyleyeyim:
altı yılında altı bin,
alıp hepsini götürdü!
Uyuyan insan uykusunu alır,
gece bekleyen insan at kaçırrı!
Onları bugün alıp kaçırıysa,
Kül-çoro da eğer hayattaysa
erkenden ben gidip elinden alayım!
Zavallı Kan-çoro'nun
oldığını biliyorum.,
sönüp gittiğini biliyorum.
Kül-çoro eğer hayattaysa,
vermez miydi haber?
Zavallı Kül-çoro
arkasından gitmiyor mu?
Toz çıkaranların tozunu gördü,
Kül-çoro kaleye vardi,
nakışları altın hilalli sancak,
altı birlik ordu işte orada!
Askerlerini sıraya koymamış mı?
Atları hep sürüp götürmemiş mi?
Tay-buurul adlı yürük atı
yedeğe alıp götürmemiş mi?
Zavallı Kül-çoro'nun
yanmayan her tarafı kül oldu,
parlayıp kor gibi yandı!
Kül-çoro Tay-buurul'u görünce,
'Ölsem şehit olurum!' dedi,
'Bögümme biçak sokayı!' dedi,
'Efendimi nasıl bırakırım?' dedi."
Zavallı Kül-çoro,
kara çam kargayı salladı,
Manas'ın cenc sesi ile bağırdı,
Semetey'in cenc sesi ile bağırdı,
zavallı Kül-çoro,
altı birlik büyük orduyu
Kül-çoro kovaladı,
Kül-çoro aralarına girdi,
Tay-buurul'u tutan kişiyi
Kül-çoro yan tarafa itti,
Tay-buurul adlı yürük atı,
elinden çekip aldı!
Gökyüzünü bulut kapladı.
Zavallı Kül-çoro,
altı birlik büyük ordu arasından,
koşarak kaçıp kurtuldu.
Kan-çoro'nun yanına vardi,
"Ah sevgili Kan-çoro,
ati yedeğine alıver,
efendimin önüne götürüver!

- Төрөм "Учайн!" десе канат жок,
"Минейн!" десе, аты жок!
"Камыш башы калем!" де!
530 төрөмө "Дуа-и салам!" де!
Жетти күндөн ары бар,
жетти күндөн бери кел!
Ары барыш жети күн,
бери келиш жети күн!
- 535 Айғырдай болуп алышип,
букадай болуп челишип,
он бешин ойрон кылармын,
тогусун согум кылармын-
айшыгы алтын көп колду!
- 540 Силер кайта келгинче,
жөнөлтпей жатып алармын.
Жети күндөн сен калсаң,
сен жеген карга мага жок,
мен жеген карга сага жок!
- 545 Күл-чоро туруп калды дейт,
алдыгаткан Кан-чоро
атты коштоп алды дейт,
үйдү көстөй салды дейт.
Ал үйүнө барды дейт,
- 550 төрөсү-минен саламдашып алды дейт. төрөсү-минен саламдашып алды дейт.
Анда туруп Семетей
Кан-чорого айтты дейт:
'Коштогон атың курусун, чором!
Айдаган жылкың курусун, чором!-
- 555 Күл-чоро эсен барб'екен?"
Семетейдей бу батыр
Кан-чорону оңбогон:
'Алты саналаш кол болсо,
алдыгаткан жаңысты
- 560 алты күнгө койду бу,
"Өлүп калды!" десенчи,
"Өчүп калды!" десенчи!"
Толо боюн топчулап,
тологой боюн үпчүлөп,
- 565 Семетей чунак жүрдү дейт.
Алдыгаткан Күл-чоро
он бешин ойрон кылган турбайбы?
Тогусун согум кылган турбайбы?
Каран кылган Көк-чебич,
- 570 төрт туягы болоттой,
чат кайкы колоттой,
кыйган камыш кулактуу,
кыс баладан сыйактуу,
жүргөнү бүргөдөй,
- 575 семиргени сөмбөдөй,
каран калган Көк-чебич
жети күнү жүгүрдү.
Жети күндөн өткөн соң,
аркасынан жоорыды,
- 580 аягынан аксады,
- Töröm "Uçayn!" dése kanat cok,
"Mineyn!" dése, atı cok!
"Kamış başı kalem!" dé!
törömö "Dua-i salam!" dé!
Cétti kündön ari bar,
cétti kündön béri kél!
Ari barış céti kün,
béri kéliş céti kün!
Ayğırday bolup alışip,
bukaday bolup çelişip,
on bésin oyron kılarmın,
togusun sogum kılarmın-
ayşıgi altın köp koldu!
Siler kayta kélginçe,
cönöltpöy catip alarmın.
Céti kündön sén kalsañ,
sén cégen karğa mağa cok,
mén cégen karğa sağa cok!"
Kül-çoro turup kaldı déyt,
aldıgatkan Kan-çoro
attı koştop aldı déyt,
üydü köstöy saldı déyt.
Al üyünö bardı déyt,
- Anda turup Sémétéy
Kan-çoroğو aytı déyt:
'Koştogon atıñ kurusun, çorom!
Aydağan cılıkñ kurusun, çorom!
Kül-çoro ésen barb'éken?"
Séméteydey bu batır
Kan-çoronu oñboğon:
'Altı sanalaş kol bolso,
aldıgatkan cañisti
altı küngö koydu bu,
"Ölüp kaldı!" dëseñçi,
"Öçüp kaldı!" dëseñçi!"
Tolo boyun topçulap,
tologoy boyun üpçülöp,
Sémétéy çunak cürdü déyt.
Aldıgatkan Kül-çoro
on bésin oyron kılghan turbayı?
Toğusun согум кылган турбайбы?
Karan kılghan Kök-çebiç,
- tört tuyağı bolottoy,
chat kaykı kolottoy,
kiyğan kamış kulaktuu,
kıs baladan sıyaktuu,
cürgönü bürgödöy,
sémirgeni sömbödöy,
karan kalghan Kök-çebiç
céti künü cügürdü.
Céti kündön ötkön soñ,
arkasınan cooridi,
ayağınan aksadı,
- Efendim uçayım dese kanadı yok,
bineyim dese atı yok!
Kamış başı kalem, de
Efendime benden selam, de!
Yedi günde oraya git sen,
yedi günde geri gel!
Oraya varış yedi gün,
beri geliş yedi gün!
Sonra aygır gibi dövüşüp,
boğalar gibi çekişip
on beşini yere sererim,
dokuzunu da keserim,
nakışları altın hilalli kalabalık orduyu!
Sizler buraya gelinceye dek,
buradan gitmem beklerim ben.
Yedi günden fazla kalırsan,
beni iyien karga sana yaraşmaz,
seni iyien karga bana yaraşmaz!"
Kül-çoro orada kaldı,
zavallı Kan-çoro,
atı yedeğine aldı,
evine doğru yollandı.
Evine vardi,
efendisiyle selamlaştı,
o zaman Semetey,
Kan-çoro'ya şöyle dedi:
"Getirdiğin at kurusun, yiğidim!
Getirdiğin at sürüsü kurusun, yiğidim!
Kül-çoro'ya bir şey olmadı ya?"
Semetey gibi bir er,
Kan-çoro'nun davranışını beğenmedi:
"Altı birlik ordunun karşısında
zavalliyı tek başına
altı günlüğüne bırakmıştı o,
ölüm kaldı demez misin,
sönüp gitti demez misin?"
Yukarıdan aşağı düğmelendi,
tüm bağlarını bağladı,
Semetey yiğit çıkıştı.
Zavallı Kül-çoro,
on beşini yere vurmaz mı?
Dokuzunu kesip doğramaz mı?
Pek güclü olan Kök-çebiç
dört tırnağı da çelik gibi,
bacak arası yol vermez geçit gibi,
kesilmiş kamış kulaklı,
kız çocuk gibi vücutlu,
ziplayan bir pire gibi,
semizliği tüfek arbisi gibi,
çok kuvvetli Kök-çebiç'i
yedi gün koşturdu.
Yedi gün sonra
atın arkası yara oldu,
ayakları aksadı,

- өдө кассаң өксөдү,
ылдый кассаң жетпеди.-
Алдыгаткан Күл-чоро байгуш
еки кесүн алаңдап,
585 эки бутун салаңдап,
алдыгаткан Күл-чоро байгуш
өксөп турган турбайбы?
Көкченүн уулу Үмүтөй
кара-дәбөл Жар-моюн
- 590** коштон карматып минген турбайбы?
Жер ортосу болдубу?
Салып чыккан турбайбы?
Манастын уулу Семетей
жүгүрүп келе жатканын
- 595** Үмүтөй көрүп турган турбайбы?
Кошун көстөй чугойду.
Эжесинен тууганы
еки жәзи бар экен,
ага айттың Үмүтөй:
- 600** 'Эжемнен тууган жәзим,
Көк-бөрү, султаным,
жооны жоолап салыппыс,
колду колго уруппус,
кол санатын билгиспей.-
- 605** Кече күнү-түнү кармашкан
Күл-чоро кулу турбайбы?
Манастын уулу Семетей
Тай-буурулду миниптири,
эми келе жатпайбы?"
- 610** Алдыгаткан Күл-чоро
Семетей көстөй чугойду:
'Элейки салам, ай жаркын, төрөм,
сак-саламат болдуңбу, төрөм,
санааңа мени алдыңбы, төрөм,
- 615** эсиңе мени алдыңбы, төрөм?"
Анда айттың, Семетей:
'Элейки салам, ай жаркын, батыр,
сак-саламат жатканым, батыр,
санаама сени алгамын, батыр,
- 620** эсен-аман жатканым, батыр,
эсеме сени алгамын, батыр!"
Анда айттың-күл-чоро:
'Айналайн ай жаркын, төрөм,
каран кылган Көк-чебич, төрөм,
- 625** жети күнү жүгүрдү, төрөм!
Жети күндөн еткөн соң,
аркасынан жоорыды, төрөм,
аяғынан аксады, төрөм!
Өдө куусам, өксөдү, төрөм!
- 630** ылдый куусам, жетпеди, төрөм!
Каран кылган Көк-чебич
өшөгүндөн ошөгүн, төрөм,
чөп чалдырып албадым, төрөм:
өшөгүндөн ошөгүн, төрөм,

ödö kassañ öksödü,
ıldıy kassañ cétpedi.-
Aldıgatkan Kül-çoro bayuş
éki kösün alañdap,
éki butun salañdap,
aldıgatkan Kül-çoro bayuş
öksöp turğan turbayı?
Kökçönün uulu Ümütöy
kara-döböl Car-moyun
koşton karmatıp mingenturbayı?
Cér ortosu boldubu?
Salıp çıkkın turbayı?
Manastın uulu Sémétéy
cügürüp kéle catkanın
Ümütöy körüp turğan turbayı?
Koşun köstöy çugoydu.
Écesinen tuuğanı
éki ceei bar éken,
aga ayttıñ Ümütöy:
'Écemnen tuuğan ceeim,
Kök-börü, sultanım,
cooni coolap salippis,
koldu kolgo uruppus,
kol sanatın bilgispey.-
Kéce künü-tünu karmaşkan
Kül-çoro kulu turbayı?
Manastın uulu Sémétéy
Tay-buuruldu miniptir,
émi kéle catpayrı?'
Aldıgatkan Kül-çoro
Sémétéy köstöy çugoydu:
'Eleyki salam, ay carkın, töröm,
sak-salamat bolduñbu, töröm,
sanaaña ménıaldiñbi, töröm,
ésiñe ménıaldiñbi, töröm?"
Anda ayttıñ, Sémétéy:
'Eleyki salam, ay carkın, batır,
sak-salamat catkanım, batır,
sanaama séni algamın, batır,
ésen-aman catkanım, batır,
éseme séni algamın, batır!"
Anda ayttıñ-kül-çoro:
'Aynalayn ay carkın, töröm,
karan kılğan Kök-çebiç, töröm,
ceti künü cügürdü, töröm!
Ceti kündön ötkön soñ,
arkasınan cooridi, töröm,
ayağınan aksadı, töröm!
Ödö kuusam, öksödü, töröm,
ıldıy kuusam, cétpedi, töröm!
Karan kılğan Kök-çebiç
ösögündön ösögün, töröm,
çöp çaldırıp albadım, töröm:
ösögündön ösögün, töröm,

yokuş yukarı gitsen inledi,
yokuş aşağı gitsen yürümedi.
Zavallı Kül-çoro, baykuş,
İki gözü şaşkin açıldı,
iki ayağından derman gitti,
zavallı Kül-çoro, baykuş,
inleyip kalmadı mı?
Kökçö'nün oğlu Ümütöy
kara yağız Car-moyun'u
yedekten çekip binmemiş mi?
Yerin ortası değil mi bu?
Salıp oraya gelmez mi?
Manas'ın oğlu Semetey
yürüüp gelmekte iken,
Ümütöy'ü görmez mi?
Onun konduğu yere koştı.
Kız kardeşinin oğulları,
iki yeğeni vardi,
onlara dedin ki Ümütöy:
'Kız kardeşimden doğan yeğenlerim,
mavi kurt, sultanlarım,
düşmanla savaştık biz,
orduyu orduya vurduk biz,
ordunun sayısını bildirmeyiz biz.
Dün, gece gündüz durmadan
Kül-çoro kulu savaşmadı mı?
Manas'ın oğlu Semetey
Tay-buurul'un'a bindi,
yola çıkmış gelmiyor mu?"
Zavallı Kül-çoro
Semetey'e doğru fırladı,
'Aleykümselam, ay ışığı, efendim,
iyi misin, efendim,
beni unutmayıp, efendim,
hatırladın mı beni, efendim?"
O zaman Semetey dedin ki:
'Aleykümselam, ay ışığı, bahadır,
sağ selamet, geldim, bahadır,
seni unutmadım, bahadır,
sağ salim geldim, bahadır,
seni hatırladım çıkışmadım bahadır!"
Sen de dedin ki Kül-çoro:
'Canım ay ışığı, efendim,
çok güçlü Kök-çebiç, efendim,
yedi gün yol aldı, efendim!
Yedi günden sonra, efendim,
arkası yara oldu, efendim,
ayağı aksadı, efendim!
Yokuş yukarı gitsem inledi, efendim,
yokuş aşağı gitsem varmadı, efendim!
Güçlü Kök-çebiç'e,
o günden bu güne, efendim,
yiyecek çöp bile veremedim, efendim,
o günden bu güne, efendim,

- 635 суу кaptырып албадым, төрөм!
Чөп чалдырып алайн, төрөм!
Суу кaptырып алайн, төрөм!
Көтүнөн жете барайн, төрөм!
Чыңырыгын жаспаган, төрөм!
- 640 чыңырган үнүн баспаган, төрөм,
Манас ураан бакырып, төрөм,
Семетейлеп чакырып, төрөм,
качкан жооны сурасаң, төрөм,
жөнөлтпей жооны токтоссоң, төрөм!
- 645 Азаметтей чунагы
'Жoo!' дегенде сүйнгөн,
ат үстүндө кийнген,
ат кулактан күү'алган,
атышкан жоодан тили алган,
- 650 качырганнан кайтпаган,
кайрылып жообын айтпаган,
сордурган найза тартпаган,
сумсайып жообын айтпаган!-
Тай-буурулдай күлүктү
- 655 такымга салып алды дейт,
колтукка коюп салды дейт
карагайдын жармасын,
чегедектин кыймасын,
ункузу болот, учу курч,
- 660 учуна салган
кара курч!-
Темирден кылган өбөндү
балдак алтын Бай-болот,
башка чапса жай болот!-
'Сары жаа көсөргө
- 665 бөрю-тилдүү чал жеbe
он бармак күчүн сыйайлы, төрөм!-
Оñ бөрөктөн сайышып,
сол бөрөктөн солбуп
сууруп алышып, төрөм,
бир кумардан чыгышып!
- 670 Семетейдей чунактын
айдыңынан ай кorkot,
кулпөнүнөн күн кorkot!'
Семетейдей чунагы
Манастан ураан бакырды,
- 675 Семетейлеп чакырды,
карагай найза жапырды,
'Жоо кашты!' деп бакырды!
Алты саналаш көп колду
Семетей аралап кирип кетти дейт.
- 680 Алты саналаш көп колу
ат соорысын салды дейт,
жайлып качып журду дейт.
Аралап кирип Семетей
энkeyштен эр саят,
- 685 экини катмар бир саят,
жөлонгүштөн бир саят,
- suu kapturip albadim, töröm!
Çöp caldirip alayn, töröm!
Suu kapturip alayn, töröm!
Kötünnön céte barayn, töröm!
Çiñirigün caspağan, töröm,
çinpiçgan tünün baspağan, töröm,
Manas uraan bakırıp, töröm,
Sémétéylep çakırıp, töröm,
kaçkan coonı surasañ, töröm,
cönöltköy coonı toktossoñ, töröm!
- Azamettey čunağı
'Coo!' dégende süyngön,
at üstündö kiyngen,
at kulaktan kuu'alğan,
atişkan coodan tili alğan,
kaçırıgannan kaytpağan,
kayırlıp coobın aytpağan,
sordurğan nayza tartpağan,
sumsayıp coobın aytpağan!-
Tay-buurulday külüktü
takımğa salıp aldı déyt,
kolukturka koyup saldı déyt
karağaydin carmasın,
çegedektin kıymasın,
uñkuzu bolot, uçu kurç,
uçuna salğan
kara kurç!-
Témirden kilğan өböndü
baldak altın Bay-bolot,
başka çapsa cay bolot!-
'Sarı caa kösörgö
börü-tildüü çal cébe
on barmak küçün sınaylı, töröm!-
Oñ börökton sayılıp,
sol börökton solbup
suurup alışip, töröm,
bir kumardan çığışip!
Sémétéydey čunaktın
aydiñinan ay korkot,
külpöñünön kün korkot!'
Sémétéydey čunağı
Manastap uraan bakırı,
Sémétéylep çakırı,
karağay nayza capırı,
'Coo kaştı!' dép bakırı!
Altı sanalaş köp koldu
Sémétéy aralap kirip kétti déyt.
Altı sanalaş köp kolu
at soorisın saldı déyt,
caylıp kaçıp кудü déyt.
Aralap kirip Sémétéy
énkeyşten ér sayat,
ékinin katmar bir sayat,
cölöngüştön bir sayat,
- su bile veremedim, efendim!
Ona ot vereyim, efendim,
içecek su vereyim, efendim!
Sonra arkandan geleyim, efendim!
Hedefini şaşmayan, efendim,
sesini kismayan, efendim,
Manas nidasını bağırıp, efendim,
Semetey diye haykırıp, efendim,
kaçan düşmanı sorgulasan, efendim,
yenilmez düşmanı durdursan, efendim!"
"Bu azametli genç yiğit,
düşman deyince sevinir,
at üzerinde giyinir,
atin kulağından işaret kapar,
düşmanın niyetini öğrenir,
saldırından kaçmaz,
kaçamak cevap vermez,
mızrağını geri çekmez,
ağır başlı cevap vermez!
Yürük atı Tay-buurul'u
dizleriyle sıkıştırıldı,
koltuğunun altına
kara çamdan yarılarak
koparılmış bir dalı
yuvası çelik, ucu keskin,
ucu sert çelikten bu dalı
koltuğunun altına kıştırdı!
Demirden yapılmış namlusu
kabzası altın Bay-bolot,
başa çarpsa ikiye böler!
Kocaman sarı yay ile
kurt dilli oku var onun,
on parmağın gücünü bir dene, efendim!
Sağ böbrekten sotkurup,
sol böbrekten
çıkarıp, efendim,
bir kumar deneyelim!
Semetey gibi bir yiğidin
ışığından ay korkar,
ışığından güneş korkar!"
Semetey bu pek genç yiğit,
Manas nidası ile haykırdı,
Semetey deyip bağırı,
kara çam kargasını salladı,
düşman kaçtı diye bağırı!
Altı birlik büyük ordunun içine
Semetey dalıp girdi.
Altı birlik büyük ordu
atlarını geri çevirip,
dağılıp kaçıp gittiler.
Semetey yarıp aralarına girince
yamaçtan erleri yuvarladı,
ikisine birden sapladı,
tepeden aşağı yuvarladı,

- төрттү катмар бир саят!
Семетейдай чунагы
ителги тийген таандай
- 690** иркىлтип сайып кирди дейт,
бөрү тийген койлордой
бөлүп сайып кирди дейт.
Азууларын аркайып,
ат өлүмү болуптур,
- 695** муруттарын сербейип,
эр өлүмү болуптур!
Көкчөнүн уулу Үмүтөй
кол астына чыкты дейт,
колду бир токtotup алды дейт.
- 700** Айчыгы алтын туу-минен,
алты саналаш кол-минен
Семетейдин бир астына салды.
Каран кылган Тай-буурул
кыйган камыш кулактуу,
- 705** кыс баладан сыйктуу,
бооры толо казы экен,
мойну толо жалы экен,
кара тер басып алды дейт,
ичи көп алды дейт-
- 710** Семетей минген Тай-буурул
болбой келе жатат дейт!
Аркасы жаман куурулду!
Көкчөнүн уулу Үмүтөй
алты саналаш көп колдон
- 715** кашкайып чыгып суурулду.
Семетейдин качар жери куурулду.
Алдыгаткан Күл-чоро
Көк-чебичтей күлүгүн
чөп чалдырган турбайбы?
- 720** Суу каптырган турбайбы?
Жайдак ыргып минди дейт,
найзасын жулуп алды дейт,
Манастан ураан бакырып,
Семетейлөп чакырып,
- 725** алты саналаш көп колду
Күл-чоро токtotup тура калды.
Көкчөнүн уулу Үмүтөй
кайтып көпкө киргинче,
бура тартып бергинче,
- 730** куруп калган Күл-чоро
ыргыта кооп салды дейт,
кара-дөбөл Жар-моюн
кармап алыш чыкты дейт!
Күл-чоросу болду дейт,
- 735** Кан-чоросу болду дейт,
Семетей чунак болду дейт.
Үчөү башын кошуп алды дейт.
Үчөү башын кошкон соң,
кара көргө турсун бу!
- 740** Капкалы шаар калың журт

төрттү катмар bir sayat!
Sémétéydey cunağı
itelgi tiygen taanday
irkiltip sayıp kirdi déyt,
börü tiygen koylordoy
böläp sayıp kirdi déyt.
Azuuların arkayıp,
at ölümü boluptur,
muruttarın sérbeyp,
ér ölümü boluptur!
Kökçönün uulu Ümütöy
kol astına çıktı déyt,
koldu bir toktotup aldı déyt.
Ayığı altın tuu-minen,
altı sanalaş kol-minen
Sémétéydin bir astına saldı.
Karan kılghan Tay-buurul
kıyğan kamış kulaktuu,
kıs baladan siyaktuu,
boori tolo kazi éken,
moynu tolo calı éken,
kara téř basıp aldı déyt,
içi köp aldı déyt-
Sémétéy mingen Tay-buurul
bolboy kéle catat déyt!
Arkası caman kuuruldu!
Kökçönün uulu Ümütöy
altı sanalaş köp koldon
kaşkayıp çığıp suuruldu.
Sémétéydin kaçar céri kuuruldu.
Aldığatkan Kül-çoro
Kök-çebiçtey külüğün
çöp çaldırğan turbayı?
Suu kaptırğan turbayı?
Caydak ırğıp mindi déyt,
nayzasın culup aldı déyt,
Manastap uraan bakırıp,
Sémétéylep çakırıp,
altı sanalaş köp koldu
Kül-çoro toktotup tura kaldı.
Kökçönün uulu Ümütöy
kayıtip köpkö kirginče,
bura tartıp bérginče,
kurup kalgan Kül-çoro
ırğıta koyp saldı déyt,
kara-döböl Car-moyun
karmap alıp çıktı déyt!
Kül-çorosu boldu déyt,
Kan-çorosu boldu déyt,
Sémétéy çunak boldu déyt.
Üçöö başın koşup aldı déyt.
Üçöö başın koşkon soñ,
kara körgö tursun bu!
Kapkalı şaar kaliñ curt

dördüne birden sapladı!
Semetey bu pek genç yiğit,
kargaya inen akbaba gibi,
etrafına saplıyordu,
koyun sürüsüne saldıran kurt gibi
etrafına saplıyordu.
Dişlerini gıcırdatıp
atlara ölüm saçmakta idi.
Biyiklarını burup,
erlere ölüm saçmakta idi!
Kökçö'nün oğlu Ümütöy,
ordunun önüne fırladı,
kaçan orduyu durdurdu.
Nakışları altın hilalli sancak ile,
altı birlik büyük ordu ile
Semetey'in karşısına çıktı.
Güçlü Tay-buurul
keskin kamış kulaklı,
bir kız çocuk yücütlu,
böğrü yağ dolu,
boynu yele dolu,
kara bir ter bastı onu,
her tarafından boşandı,
Semetey'in bindiği Tay-buurul,
artık ilerleyemedi!
Dermani kalmadı gitti!
Kökçö'nün oğlu Ümütöy
altı birlik büyük ordunun önüne
çıkip durdu.
Semetey kaçacak yer bulamadı.
Zavallı Kül-çoro ise
Kök-çebiç yürük atına
ot yedirmiyor mu?
Su içirmiyor mu?
Atlayıp atına bindi,
çekip kargasını aldı,
Manas nidası ile haykırdı,
Semetey nidası ile haykırdı,
altı birlik büyük orduyu
Kül-çoro durdurdu.
Kökçö'nün oğlu Ümütöy,
dönüp kalabalığa girince,
atını çevirince
kuruyup kalası Kül-çoro
hiddetle ona saldırdı,
kara yağız Car-moyun'u
yakalayıp aldı bu er!
Ay, Kül-çoro'su kalktı bak,
Kan-çoro'su da kalktı bak,
Semetey yiğit de kalktı.
Üçü beraber kalktılar.
Üçü beraber kalkınca
kara bir mezar değil mi bu?
Şehrin kalabalık halkı,

- ат соорысын салды дейт!-
Азаметтей чунагы
азууларын аркайтып,
ат өлүмү болду дейт:
745 муругтарды сербейтип,
эр өлүмү болду дейт!
Семетейдай чунагы
алтымыш ат бир жерде
бир токтотуп кетти дейт;
750 куруп калган Күл-чоро
жетимиш ат бир жерде
бир токтотуп кетти дейт;
куруп калган Кан-чоро
сексен атты бир жerde
755 бир токтотуп кетти дейт!
Топчулугу бир тутам
топусун алар киши жок,
бүчүлүгү бир тутам
булун алар киши жок!
760 Топуну жайды дейт,
далымбоо талдап кийди дейт!
Атты айрып алды дейт
тонду тоноп алды дейт,
эрди байлап алды дейт,
765 жылкыны айрып алды дейт!
Семетей үйгө жүрүп барды дейт.
Көкчөнүн уулу Үмүтөй
үй көтөрүп берди дейт,
кой семисин сойду дейт,
770 кол куушуруп турду дейт.
Семетейдай бу чунак
үчүнчү күнү тим жатты,
‘Эр тыныксын!’ деп айтты:
алтынчы күнү тим жатты,
775 ‘Ат тыныксын!’ деп айтты.
Анда айттың Семетей:
‘Жатык тилдү, шириң сөс,
жакшы тууган Күл-чоро,
үчүнжү күнү жатканым,
780 “Эр тыныксын!” дегеним:
алтынчы күнү жатканым,
“Ат тыныксын!” дегеним.
Жакшы тууган Күл-чоро,
атка минип ала кой!
785 Үмүтөйге бара кой!
Үмүтөй тайым болучу,
мен өзүм жээн болучу.
“Бир тайың бар эле,
ала качып мен келдим!”
790 “Алам!” десе, Алсын! де!
Алган жerde-де болсо,
Атым болсо, миинсин! де!
Тонум болсо, кийисин! де!
Мени жээн кылсын! де!
- at soorisin saldi deyt!-
Azamettey cunağı
azuuların arkaytip,
at ölümü boldu deyt:
muruttardı sérbeypip,
er ölümü boldu deyt!
Sémétéydey cunağı
altmış at bir céerde
bir toktotup ketti deyt;
kurup kalğan Kül-çoro
cétimiş at bir céerde
bir toktotup ketti deyt;
kurup kalğan Kan-çoro
séksen attı bir céerde
bir toktotup ketti deyt!
Topçuluğu bir tutam
topusun alar kişi çok,
büçülügü bir tutam
bulun alar kişi çok!
Topunu ciydi deyt,
dalimboo taldap kiydi deyt!
Atti ayrip aldı deyt
tondu tonop aldı deyt,
érdi baylap aldı deyt,
cilkını ayrip aldı deyt!
Sémétéy üygö cürüp bardı deyt.
Kökçönün uulu Ümütöy
üy kötüüp bérdi deyt,
koy sémisin soydu deyt,
kol kuuşurup turdu deyt.
Sémétéydey bu çunak
üçüncü künü tim cattı,
‘Ér tuniksın!’ dép aytı:
altıncı künü tim cattı,
‘At tuniksın!’ dép aytı.
Anda aytıñ Sémétéy:
‘Catık tildü, şirin sös,
cakşı tuuğan Kül-çoro,
üçüncü künü catkanım,
“Ér tuniksın!” dégenim:
altıncı künü catkanım,
“At tuniksın!” dégenim.
Cakşı tuuğan Kül-çoro,
atka minip ala koy!
Ümütöygö bara koy!
Ümütöy tayım boluju,
mén özüm ceei boluju.
“Bir tayıñ bar éle,
ala kaçıp mén kéldim!”
“Alam!” dése, Alsin! dé!
Algân céerde-de bolso,
Atum bolso, minsin! dé!
Tonum bolso, kiysisin! dé!
Méni ceen kilsin! dé!
- atlarını döndürüp çevirdi!
Bu azametli genç yiğit
dişlerini gıcırdatıp,
atlara ölüm saçtı,
büyiklerini burarak,
erlere ölüm saçtı!
Semetey yiğit,
altmış atı hep bir yerde
birden durduverdi.
Kuruyup kalası Kül-çoro,
yetmiş atı hep bir yerde
birden durduverdi.
Kuruyup kalası Kan-çoro
seksen atı hep bir yerde
birden durduverdi!
Düğmeleri bir avuç
başlığını alacak kişi yok,
ziynetleri bir avuç
servetini alacak kişi yok!
dağlar gibi başlık yığıdı,
Çin pamuğu seçip giydiler!
Atları taksim ettiler,
elbiseleri yağmalayıp aldılar,
erkekleri bağladılar,
at sürüsünü taksim ettiler!
Sonra Semetey evine gitti.
Kökçö'nün oğlu Ümütöy
çadır kurdu,
koyunun semizinden kestirdi,
kol devşirip selam verdi.
Semetey bu yiğit oğlan
üç gün orada rahat yattı,
erler dirlensin diyerek,
altı gün orada kaldı,
atlar dirlensin diyerek.
Sonra dedin ki Semetey:
“Tatlı dilli, şirin sözlü,
güzel doğan Kül-çoro,
üç gün kalışma sebep,
erler dirlensin diyedir,
altı gün kalışma sebep,
atlar dirlensin diyedir.
Güzel doğan Kül-çoro,
haydi artık bin ata sen!
Ümütöy’ün yanına git!
Ümütöy şimdi dayım olsun,
ben ona yeğen olayım.
Senin bir tayınvardı, de
onu gelip kaçırılmışım, de.
Bir şey alayım derse, alsın, de!
Daha ne isterse alsın,
atımı isterse, binsin, de,
elbisemi isterse, giysin, de,
beni yeğeni kılsın, de,

- 795** Өзү тай болсун! де!
Ак ой жаңғыс болучу,
мен-дежанғыс болучу,
өкеобұс жұрұп чоң болобус,
бирибис майып болобус!
- 800** Ата кары бала жок-
журтту каран салабыс!"
Жатық тилдү, шириң сәс,
жакшы тууган Күл-чоро
атка минип алды дейт.
- 805** Үмүтөйдү кестөп салды дейт.
Көкчөнүн уулу Үмүтөй
саламды айтЫп алды дейт.
Анда айттың Күл-чоро:
'Э Үмүтөй, Үмүтөй,
- 810** менин төрөм Семетей
"Үчүнчү күнү жатканым!" дейт,
"Эр тыныксын!" дегеним,
алтынчы күнү жатканым!" дейт,
"Ат тыныксын!" дегеним!
- 815** Мен жәэн болучу,
сен тай болучу!-
Бир тайың бар эле,
ала қачып мен келдим!
"Алам!" десен, коюнус!
- 820** "Коям!" десен, коюнус!
Алган жерде-де болсо,
атым болсо, миниңис,
тонум болсо, кийиңис!
Мени жәэн қылыңыс!
- 825** Өзүң тай болуңус!
Мынтип жұрұп чоң болобус!
Ата кары бала жок,
бирибис өлүп қалабыс-
журтту каран салабыс,
- 830** Жакшы өлсө, бар'өлөт,
жаман өлсө, бир өлөт!
Аргымагын семирди,
ачкан курсак тоюлду!"
Эми Үмүтөй туруп айтат:
- 835** 'Мен колго түшкөн мен деймин,
мен корконумнан айтамын,
бу кой кебиң چын болсо,
ар уактан бир уак,
атаңыстан бабаңыс,
- 840** ала жұрұп тойбоду,
ач көстүгүн тойбоду!
Эм мынча алып келесин-
эм мыны алып нетесин?
Мен не мұраска жетемин?
- 845** Бу кой кебиң چын болсо
"Аты болсо, мінгіссин,
тону болсо, кийіссин!",
мыны жәэн қылайы,

Özü tay bolsun! dé!
Ak oy cañgis boluçu,
mén-decañgis boluçu,
ökööbüs cürüp çoñ bolobus,
biribis mayip bolobus!

Ata kari bala cok-
curtu karan salabis!"
Catik tildü, şirin sös,
cakşı tuugan Kül-çoro
atka minip aldi déyt.
Ümütöyü köstöp saldı déyt.
Kökçönün uulu Ümütöy
salamdı aytıp aldi déyt.

Anda ayttıñ Kül-çoro:
'É Ümütöy, Ümütöy,
ménin töröm Sémétey
"Üçüncü künü catkanım!" déyt,
"Er tiniksın!" dégenim,
altınçı künü catkanım!" déyt,
"At tiniksın!" dégenim!

Mén ceen boluçu,
sén tay boluçu!-
Bir tayıñ bar éle,
ala kaçıp mén kéldim!
"Alam!" déseñ, koyuñus!
"Koyam!" déseñ, koyuñus!

Alğan céerde-de bolso,
atım bolso, miniñis,
tonum bolso, kiyiñis!
Méni ceen kiliñis!

Özüñ tay boluñus!
Mıntıp cürüp çoñ bolobus!

Ata kari bala cok,
biribis ölüp kalabis-
curtu karan salabis,
Cakşı ölsö, bar'ölöt,
caman ölsö, bir ölü!
Arğımağın sémirdi,
açkan kursak toyuldu!"

Émi Ümütöy turup aytat:
'Mén kolgo tüşkön men déymen,
mén korkonumnan aytamen,
bu koy kébiñ چىن bolso,
ar uaktan bir uak,
atañistan babañis,
ala cürüp toybodu,
aç kostügүn toybodu!

Ém minça alip kélesin-
ém mini alip nétesin?
Mén né muraska cétemen?

Bu koy kébiñ چىن bolso
"Atı bolso, mingissin,
tonu bolso, kiyigissin!",
mini ceen kılayn,

kendi de dayım olsun, de!
O zaten yalnız yaşıyor,
ben de yalnız yaşıyorum,
beraber kuvvet buluruz,
tek kalırsak zayıf oluruz!
Baba ihtiyar, çocuk yok,
yurdu kuvvetli kilarız!"
Tatlı dilli, şirin sözlü,
güzel doğan Kül-çoro
ata binip yola çıktı,
Ümütöy'e gitti.
Kökçönün oğlu Ümütöy
selam verip selam aldı.
O zaman Kül-çoro dedin ki:
"Ey Ümütöy, Ümütöy,
benim efendim Semetey,
üç gün burada yatsuşım, dedi,
erler dinlensin diyedir,
altı gün yatsuşım benim,
atlar dinlensin diyedir, dedi.
Ben şimdı sana yeğen olayım,
sen de bana dayı ol, dedi.
Senin bir tayıñvardı,
onu alıp getirdim ben,
almak istersen al onu,
bırakmak istersen bırak!
Şimdı bir dileğin varsa,
atımı isterseniz alıp binin,
elbisemi de giyin!
Beni yeğen kılın!
Siz de bana dayı olun!
Böyle yaşarsak güçlü oluruz,
baba yaşlı, çocuk yok,
birimiz ölüp kalırız,
büyük bir yurt kuralım biz,
iyiler birlikte ölürlər,
fenalar tek ölürlər!
Soylu atın artık semirdi,
aç karnın da doydu!"
Şimdı Ümütöy dedi ki:
"Onun eline düştüm ben,
ben korkumdan söylüyorum,
bu dediğin doğru ise
bildik bileli
atalarınız babanız,
alıp alıp doymadılar,
aç gözleri hiç doymadı!
Hem bu kadar alıp getiriyorsun,
hem benden alıp ne ediyorsun?
Bana ne mutluluk getirecek bu?
Bu sözün eğer doğru ise,
"Atı istiyorsa bindirirsin,
elbiseyi istiyorsa giydirirsin!" diyorsun,
onu yeğen kilarım,

- өзүм тай болойн!"
- 850 Күл-чоро атка минип алды,
Семетей көстөп чугайды,
Семетейге айтты дейт:
‘Көкчөнүм уулу Үмүтөй
сени "Жээн кылайн!" дейт,
855 "өзүм тай болойн!" дейт.
"Бу алган катын албаймын!
Мени тай кылайн десе,
тону болсо, кийгиссин,
аты болсо, мингиссин!".
- 860 Сүйнгөндөн Семетей
Тай-буурул күлүктү
алып келип мингисти-
Манастан калган турбайбы?
Жакасы алтын, жени жес,
865 ак күрөкө торгой көс,
барапын огу батпаган,
каранын огу отпөген,
чын бадана торгой көс
алып келип кийгисти,
870 Атты минип алды дейт,
тонду кийп алды дейт-
өзү тай болду дейт,
Семетей жээн болду дейт.
Үмүтөй жүрүп кетип калды дейт.
875 Ай-чүрөктү алган соң,
Семетей жатып калды дейт.
Ай-чүрөк-минен Семетей
туруп жатып калганды,
жакшы тууган Семетей
880 түндө жатып түш көрдү.
Эртен туруп калганды,
Сетемей туруп айтат дейт:
‘Айналайн Күл-чоро,
кагылайн Кан-чоро,
885 түндө жатып түш көрдүм!-
Терек түптен тербелди,
тәңис түптен чайпалды!
Жапырмаган бай терек
жаткан жериң ошо жер:
890 кою, молдо барысы
бүткөн жериң ошо жер!
Кече өлүк-минен тириктиң
арбагын эми качырдык,
өлүк-минен тириктиң
895 арбагы атка минип алд'эле-
арбакты козгоп таштадык!
Тараза жылдыс чыкканда,
таң саргарып атканда,
бириң Көк-чебичти мининер,
900 бириң Көк-бөрүнү мининер!
Каран кылган Чоң-баштың
бооры толо казы экен,
- özüm tay boloyn!"
Kül-çoro atka minip aldı,
Sémétéy köstöp çugoydu,
Sémétéye aytı déyt: ' 'Kökçönüm uulu Ümütöy
séri "Ceen kılain!" déyt,
"özüm tay boloyn!" déyt.
"Bu alğan katın albaymin!
Méni tay kılain dése,
tonu bolso, kiygissin,
atı bolso, mingissin!".
Süyngöndön Sémétéy
Tay-buurul külüktü
alıp kélép mingisti-
Manastan kalğan turbayı?
Cakası altın, céñi cés,
ak kürökö torğoy kös,
barañdin oğu batpağan,
karanın oğu ötpögön,
çın badana torğoy kös
alıp kélép kiygisti,
Attı minip aldı déyt,
tondu kiyip aldı déyt-
özü tay boldu déyt,
Sémétéy ceen boldu déyt.
Ümütöy cürüp kétip kaldı déyt.
Ay-çürüktü alğan soñ,
Sémétéy catip kaldı déyt.
Ay-çürük-minen Sémétéy
turup catip kalğanda,
cakşı tuuğan Sémétéy
tündö catip tüs kördü.
Érten turup kalğanda,
Sétémey turup aytat déyt:
‘Aynalayn Kül-çoro,
kağılayn Kan-çoro,
tündö catip tüs kördüm!-
Térek tüpten térbeldi,
téñis tüpten çaypaldi!
Capırmağan bay térek
catkan cériñ oşo céř:
koco, moldo barısı
bütkön cériñ oşo céř!
Kéçe ölük-minen tiriktiñ
arbağın émi kaçırdık,
ölük-minen tiriktiñ
arbağı atka minip ald'ele-
arbaktu kozgop taştadık!
Taraza cıldıs çıkkanda,
tañ sarğarıp atkanda,
biriñ Kök-çebiçti miniñer,
biriñ Kök-börünü miniñer!
Karan kılğan Çoñ-baştuñ
boorı tolo kazı éken,
- kendim de ona dayı olurum!"
Kül-çoro ata bindi,
Semetey'e doğru yollandı,
Semetey'e dedi ki o:
"Kökçö'nün oğlu Ümütöy
seni "Yeğen kılaim,
kendim de dayı olayım." diyor,
"Aldığı kadını istemiyorum!" diyor,
"Beni dayı kılaim diyorsa,
kiyafeti varsa giydırsın,
ati varsa bindırsın!" diyor.
Sevinçten Er Semetey,
Tay-buurul'u getirtti,
getirtip onu bindirdi.
Manas'tan miras kalmamış mıydı?
Yakası altın, yeni bakır,
çayır kuşu gözlü ak zırhını
icerisine ok batmayan
hiç bir ok işlemeyen,
toyskar gözlü sağlam zırhını,
alıp gelip giydirdi.
O da atı alıp gitti,
elbiseyi de giyindi,
kendi ona dayı oldu,
Semetey de yeğen oldu.
Ümütöy çekip gitti.
Ay-çürük'ü alındıktan sonra
Semetey rahat yaşadı.
Ay-çürük ile Semetey
beraberce yatarlarken
güzel doğan Semetey,
gece bir rüya gördü.
Ertesi gün kalktığı vakit,
Semetey dedi ki:
"Canım Kül-çoro,
canım Kan-çoro,
uyurken bir rüya gördüm!
Kavak dibinden sallandı,
deniz dibinden çalkalandı!
eğilmeyen kavağın da
yattığı yer bu yerdir,
hocaların, molların da
doğduğu yer bu yerdir!
Ölmüşlerle dirilerin,
ervahını da şimdi çağırdık,
ölülerle dirilerin,
ervahı atlara bindiler,
bu ervahı kovaladık biz!
Terazi yıldızı çıkışınca,
tan yeri sararıp atınca
biriniz Kök-çebiç'e binin,
biriniz Kök-börü'ye binin!
Güçlü Çon-baş'ın
böğrü yağ dolu,

- мойну толо жалы экен,
кулдар курук салган жок,
905 жалчы жайдак минген жок!
Жалы үйлүп дөң болгон,
казы-карта тәң болгон!
Эртөн ошуну ала бериңер!
Ак-бос бээни алалы!
- 910** Кан атеке бейтине
азыр тайып келели!"
Тараза жылдыс чыкканда,
таң саргарып атканда,
Кан-чоро Көк-берүсүн миниптири,
- 915** Күл-чоро Көк-чебичин миниптири,
бир бээни коштоп алды,
бир атты коштоп алды,
Семетейге алып келди.
Семетей атка минип алды,
- 920** Семетей жүрүп кетип калды.
Ақындын қысы Ай-чүрөк
чинжирлү көкөр, чини кезе
Ай-чүрөк колтуктап алыптыры,
Семетейдин как астына чыгыптыры:
- 925** 'Атыңын башын бура тыр, төрөм,
ошо жерге турға тур, төрөм!-
Тұндө бир жатып түш көрсөн,
түндөгү түшүң опкон түш,
жүрөгүм башы копкон түш-
- 930** мен түшүңү айтайн!
Ошо жерден кайтайн!
Терек түптөн тербелди,
теңис түптөн чайпалды-
төрөм, бу немени болучу?
- 935** Өлүк-минен тириктин
арбагы атка минип калыптыры,
арбактын тыңчы кетиптир-
кеқкө учкан сары ийлайт,
көп жашаган кары ийлайт,
- 940** асманdagы чар ийлайт,
алты жашар бала ийлайт-
мен түшүңнөн чочуймун!
Ошо сапар койсоңчу!
Кийнги сапар барсанчы!
- 945** Айшығы алтын туу көрдүм,
алты саналаш кол көрдүм,
желпилдеген туу көрдүм,
жер майшкан кол көрдүм!
Ошо сапар коюнс!
- 950** Ошо сапар койбосон,
бир байтал мойнун караба!
Бир байталды мингисип,
тай экенге чаңтырып,
Тай-буурулду алыңыс!
- 955** Тай-буурулду минген соң,
ошо сапар барыңыс!

moynu tolo calı éken,
kuldar kuruk salğan cok,
calçı caydak mingén cok!
Calı ülüp döñ bolgon,
kazı-karta téñ bolgon!
Érten oşunu ala bériñer!
Ak-bos beeni alalı!
Kan ateké béytine
azır tayıp kéléli!"
Taraza cıldıs čikkanda,
tañ sarğarıp atkanda,
Kan-çoro Kök-börüsün miniptir,
Kül-çoro Kök-çebiçin miniptir,
bir beeni koştöp aldi,
bir attı koştöp aldi,
Sémétéyge alıp kéldi.
Sémétéy atka minip aldi,
Sémétéy cürüp kétip kaldi.
Akündin kısı Ay-çürüök
çincirlü kökör, čini kéze
Ay-çürüök koltuktap alıptır,
Sémétéydin kak astına çığiptır:
'Atının başın bura tur, töröm,-
oşo cérgé tura tur, töröm!-
Tündö bir catip tüs körsöñ,
tündögü tüşün opkon tüs,
cürügüm başı kopkon tüs-
mén tüşünnü aytayn!
Oşo cérdén kaytayn!
Térek tüptön térbeldi,
téñis tüptön çaypaldı-
töröm, bu némeni boluju?
Ölük-minen tirkitin
arbağı atka minip kalıptır,
arbaktın tinci kétiptir-
kökkö uçkan sarı iylayt,
köp caşaǵan karı iylayt,
asmandoǵı çar iylayt-
mén tüşünnön çoçuymun!
Oşo sapar koysońčı!
Kiyngi sapar barsańčı!
Aysığı altın tuu kördüm,
altı sanalaş kol kördüm,
célpildegen tuu kördüm,
cér mayşkan kol kördüm!
Oşo sapar koyuňus!
Oşo sapar koybosöñ,
bir baytal moynun karaba!
Bir baytaldo mingisip,
tay ékenge çaptırıp,
Tay-buuruldu aliňis!
Tay-buuruldu mingén soñ,
oşo sapar barıňis!

boynu yele dolu,
hiç bir köle yakalayamaz,
hiç bir uşak binemez!
Yelesi tepe gibi kabarık,
yağı kalın bağırsak gibi kalın!
İşte onu getirin!
Ak-boz kısrağı alalım!
Han babamın mezarında
kurban edip gelelim!"
Terazi yıldızı çıkışınca,
tan sararip atınca
Kan-çoro Kök-börü'ye bindi,
Kül-çoro Kök-çebiç'e bindi,
beraberinde bir kısrak götürdü,
bir de yedek at aldı,
Semetey'e getirdi.
Semetey de ata bindi,
Semetey çıkışıp gitti.
Akın'ın kızı Ay-çürüök
zincirli tulum ile čini kaseyi
Ak-çürüök koltuguna sıkıştırap,
Semetey'in karşısına çıktı:
"Atının başını çevir, efendim,
sen burada dur, efendim!
Gece bir rüya gördün,
gece gördüğün rüya korkunç bir rüyayıdı,
yüregimi yakan bu rüyayı
ben sana yorayım,
sonra da buradan gideyim!
Kavak dibinden sarsıldı;
deniz dibinden çalkalandı,
efendim, söyle ne demek bu?
Ölü ile dirilerin
ervahı ata binmişlerdi,
ervahın dırılığı kaçmış demektir.
Göge uçan sarı alaca ağlayacak,
çok ihtiyar yaşılılar ağlayacak,
gökteki ekin kargası ağlayacak,
altı yaşındaki çocuk ağlayacak,
ben rüyandan korkuyorum!
Sen bu seferden vazgeçen!
Başka bir sefer yola çıksan!
Nakışları altın hilalli sancak gördüm,
altı birlik ordu gördüm,
dalgalanan sancaklar gördüm,
yer titreten ordu gördüm!
Gel şu seferden vazgeç!
Sen bu seferden vazgeçmezsen
bir kısrak boynu görme sen!
Bir kısrağı bindirip
dayın ağaya koşturup
Tay-buurul'u alın!
Tay-buurul'a binince
o zaman sefere çıkin!

- Тай экенге барбасаң,
Тай-Буурулду албасаң,
бир байталь мойнун карасаң,
960 жаман болор сапарың!"
Ақыңдың қысы Ай-чүрөк
олуңнан оролду,
чылбырынан чырмалды,
Семетейни жибербей
965 жатып алды Ай-чүрөк.
Семетейдей чунагы
болбой туруп айтты дейт:
"Түшүң мага не болот?
Тұлқұнүң bogу ol болот!"
970 Сенин езүң не болосун?
Менин bogum сен болосун!"
Асий өгүстүн тересинен
өрүм кылған булдурсун
колуна алды Семетей,
975 анда турған Ай-чүрөкту
булдурсун-минен чапты'ле!
Дарайсы дал-далынан бөлүндү,
кабырга "Том!" этип үзүлдү!
Жакшы тууган Ай-чүрөк
980 жерде жатып калды дейт!
Семетейдей чунагы
аттанып жүрүп кетти дейт.
Семетей барган кабары
Каныкейге түштү дейт.
985 Каныкей атка минип алды,
жангыстын аркасына салды.
Каныкей гелип ийлады:
"О Семетей, чунагым
атыңнын башын бура тур,
990 астыңғы жерге тура тур!
Найсадан калған желегим,
жангыстан калған белегим,
соotttan калған куягым!-
О Семетей, чунагым!
995 Осоо сапарды койсоңчу!
Кийнги сапарды барсаңчы!
Ай-чүрөктүн түшү опкон түш,
жүрөгүнүн башы копкон түш!"
Ійласа-да Каныкей,
1000 батыр тууган Семетей
Каныкей тилин албады,
Семетей жүрүп калды дейт.
Ійлап калған Каныкей,
чыңғырган (?) үнүн баспады,
1005 чыңғырығын жаспады.
Көсүнүн жашы көл болду,
ийлап бооры көшүдү,
эки көсү шышыды.
Каныкей атка минди дейт,
1010 аркасына салды дейт.

Tay ékenge barbasañ,
Tay-Buuruldu albasañ,
bir baytal moynun karasañ,
caman bolor saparıñ!"
Akindiñ kisi Ay-çürök
oluñnan oroldu,
çilbirinan çirmaldi,
Sémétéyni ciberbey
catip aldı Ay-çürök.
Sémétéydey çunağı
bolboy turup aytti déyt:
"Tüsüñ maǵa né bolot?
Tulkünüñ bogu ol bolot!
Sénin özüñ né bolosun?-
Ménin boğum sén bolosun!"
Asiy ögüstün téresinen
örüm kilǵan buldursun
koluna aldı Sémétéy,
anda turǵan Ay-çürüktü
buldursun-minen çaptı'le!-
Daraysı dal-daliman bölündü,
kabırğa 'Tom!' étip üzüldü!
Cakşı tuuğan Ay-çürök
céerde catip kaldı déyt!
Sémétéydey çunağı
attanıp cürüp kétti déyt.
Sémétéy bargan kabarı
Kanıkéye tüstü déyt.
Kanikéy atka minip aldı,
cangıstan arkasına saldı.
Kanikéy gélip iyladı:
"O Sémétéy, çunaǵım
atińnin başın bura tur,
astińgi cérgé tura tur!
Naysadan kalǵan célegim,
cañğıstan kalǵan bélégim,
soottan kalǵan kuyaǵım!-
O Sémétéy, çunaǵım!
Osoo sapardı koysuńčı!
Kiyngi sapardı barsańčı!
Ay-çürüktün tüşü opkon tüş,
cürögүnүн başı kopkon tüş!"
Iylasa-da Kanıkéy,
batır tuuğan Sémétéy
Kanıkéy tilin albadı,
Sémétéy cürüp kaldı déyt.
Iylap kalǵan Kanıkéy,
çıńgırğan (?) үnүn basпады,
çingirigün casпады.
Kösünen caşı köl boldu,
iylap boori köşüdü,
éki kösü şishiði.
Kanıkéy atka mindi déyt,
arkasına saldı déyt.

Dayı ağana varmazsan,
Tay-buurul'u almazsan,
bir kısrak boynuna bakarsan
yaman olur seferin!"
Akın'ın kızı Ay-çürök
kolanına yapıştı,
dizginine sarıldı,
Semetey'i bırakmadı,
durdu kaldı Ay-çürök.
Semetey kulaksızı
onu dinlemedi, dedi ki:
"Senin rüyandan bana ne?
Tilki bokundan farksız!
Sen kendin nesin?
Sen benim bokum olursun!"
Genç öküz derisinden
örülümlüş kamçıyı
eline aldı Semetey,
orada duran Ay-çürök'e
deri kamçı ile vurdu!
Sırtındaki ipek lime lime parçalandı,
kaburgası çatırdayıp kırıldı!
Güzel doğan Ay-çürök,
yere yıkılıp kaldı!
Semetey kulaksızı,
atını sürüp gitti.
Semetey'in gittiği haberi,
Kanıkéye gelmişti.
Kanıkéy ata bindi,
tek oğlunun arkasından gitti,
Kanıkéy yetişip ağladı:
"Ah Semetey, kulaksızım,
atının başını çevir,
durduğun yerde kal!
Kargidan kalan bayrağım,
biricikten kalan yadigarım,
silahtan kalan zırhım benim!
Kulaksızım, Semeteyim,
Şu seferden vazgeç yavrum!
Başka sefer gidersin!
Ay-çürök'ün rüyası çok korkunç!
Yüregini hoplatmış o rüya!"
Ağlasa da Kanıkéy
bahadır doğan Semetey,
söylediğini dinlemedi,
Semetey çıkip gitti.
Ağlayıp kalan Kanıkéy,
hiç durmadan feryat etti,
feryadını kesmedi.
Gözünün yaşı göl oldu,
ağlamaktan bağıri şisti,
ağlamaktan gözleri şisti.
Kanıkéy atına bindi,
yne arkasından gitti,

- Ійлап туруп тагы айтат:
‘О Семетей, тура тур!
Атыңын башын бура тур!
Болбой бара жатасын,
1015 чийп койгон мечит (?) бар!
Күптән окуп алгайсын,
ак-бос бәзни чалгайсын,
атекенниң арбагын
азыр тайып алгайсын!
- 1020** Асып койгон казан бар,
салып койгон тулға бар:
бириң эти салгайсын,
бириң отун алгайсын,
бириң отту жаккайсын!
- 1025** Казанның тес кайнатып алгайсын!
Казаның чий көбүктөп кайнаса,
кан атекең тирилгени болучу!
Кара кочкул кан чыкса,
кан атекең бир өлгөнү болучу!
- 1030** Сол берөгүң таянып,
“Солтонум экем!” дер өкүр!
Оң берөгүң таянып,
“Ойронум экем!” деп өкүр!
Атка минип алгайсын,
- 1035** айналайн жаңысым,
үйдү көстөй салгайсын!
Бу жерде калдың Каныкей,
Семетей жүрүп кетип калды дейт.
Чийп койгон мечитке (?)
- 1040** Семетей салып кирип берди дейт,
куптән окуп алды дейт,
ак-бос бәзни чалды дейт,
азыр тайып алды дейт.
Бириң отун алды дейт,
- 1045** бириң отту жакты дейт,
бириң эти салды дейт-
казан кайнап чыкты дейт,
кара кочкул кан чыкты!
Үчөө ийлап кобо калды,
- 1050** сол берөгүң таянып,
‘Солтунум экем!’ деп эле,
өкүрүп койо берди дейт!
Атка минип калды дейт.
Каңырактай Кыр-ташқа,
- 1055** Кызыл-кыя, Сан-ташқа
үчөө жарыша чыгып барды.
Асты ағагын караса,
айчығы алтын туу келет,
алты саналаш кол келет,
- 1060** желпилдеген туу келет,
жер майшкан кол келет!
Тоодай болгон бир адам
тор'ат минип келиптири,
алты саналаш көп колду

Ійлап turup tağı aytat:
‘O Sémétéy, tura tur!
Atıñın başın bura tur!
Bolboy bara catasın,
çiyip koygon méçit (?) bar!
Kuptan okup algaysın,
ak-bos beeni çalğaysın,
atekeñnin arbağın
azır tayıp algaysın!
Asıp koygon kazan bar,
salıp koygon tulǵa bar:
biriň éti salğaysın,
biriň otun algaysın,
biriň ottu cakkaysın!
Kazannı téş kaynatıp algaysın!
Kazanın çiy köbüktöp kaynasa,
kan atekeñ tilirgeni boluju!
Kara koçkul kan çıksa,
kan atekeñ bir ölgönü boluju!
Sol böögүн tayanıp,
“Soltonum ekem!” dér ökür!
Oñ böögүн tayanıp,
“Oyronum ekem!” dép ökür!
Atka minip algaysın,
aynalayn cañığısın,
üydü köstöy salğaysın!
Bu céerde kaldıñ Kanıkéy,
Sémétéy cürüp kétip kaldı déyt.
Çiyip koygon méçitke (?)
Sémétéy salıp kirip bérdi déyt,
kuptan okup aldı déyt,
ak-bos beeni çaldı déyt,
azır tayıp aldı déyt.
Biriň otun aldı déyt,
biriň ottu caktı déyt,
biriň étti saldı déyt-
kazan kaynap çıktı déyt,
kara koçkul kan çıktı!
Üçöö iylap kobo kaldı,
sol böögün tayanıp,
‘Soltunum ekem!’ dép éle,
ökürüp koyo bérdi déyt!
Atka minip kaldı déyt.
Kañırtkay Kır-taşka,
Kızıl-kıya, San-taşka
үçöö carığa çiğip bardı.
Astı ağağın karasa,
ayçığı altın tuu kélet,
altı sanalaş kol kélet,
célpildegen tuu kélet,
cér mayşkan kol kélet!
Tooday bolğun bir adam
tor'at minip kéliptir,
altı sanalaş köp koldu

ağlayarak dedi ki:
“Ah Semetey dursana!
Atunın başını çevir!
Dinlemeyip gidiyorsun,
şurada alaca bir türbe var,
orada bir dua oku,
ak boz kırağı kurban et,
babacığının ruhunu
böylece şad etmelisin!
Oraya asılmış bir kazan var,
bırakılmış bir miğfer var,
biriniz eti koysun,
biriniz odun alsın,
biriniz ateşi yakın!
Kazanı çabucak kaynat,
kazandaki et suyu köpürerek kaynarsa
han baban dirilecektir!
Kara kızıl kan çıkarsa
baban hepten ölecektir!
Sol böğrüne dayanıp,
“Sultanım babam!” diye haykır,
sağ böğrüne dayanıp,
“Yüce babam!” diye haykır!
Sonra hemen atına bin,
ah biricik sevgili oğlum,
sonra evine git!”
Kanıkey orada kaldı,
Semetey çıkıştı gitti.
Alaca türbe'ye
Semetey varıp girdi.
Orada bir dua okudu,
ak boz kırağı kesti,
böylece kurbanını verdi.
Birisini odunu aldı,
birisi ateşi yaktı,
birisi de eti saldı.
Kazan çabucak kaynadı,
kara kızıl kan çıktı!
Üçü ağlamağa başladı.
Sol böğrüne dayanıp,
“Sultanım babam!” diye o,
feryat etmeye başladı!
Sonra ata bindiler,
Uğuldayan Kır-taş'ta
Kızıl-kıya, San-taş'ta
üçü yarışa çıktı.
Önlerine bakınca gördüler ki
nakışları altın hilalli sancak geliyor,
altı birlilik ordu geliyor,
dalgalanan sancak geliyor,
yer titreten ordu geliyor!
Dağ gibi de bir adam,
bir doru ata binmiş geliyor,
altı birlilik bu büyük orduyu

1065 чок-чогултуп чогултуптур (?),
айдап келе жатыры.
Семетей чунак көрдү дейт,
көрүп тутуп айтты дейт:
‘Айналайн Күл-чоро,

1070 атыннын башын бура тур,
астыңғы жеге тура тур!
Сагыскандай эр тоноп,
санаабысты басалы!
Көгүчкөндөй эр тоноп,

1075 көенүбүстү басалы!
Айналайн Күл-чоро,
сайлып келген Боз-учук
салып барып тосун кал!
Кагылайн Кан-чором,

1080 каңырактай Кыр-ташты
салып барып тосуп кал!
Чыканактай Боз-сөңир
чыдан ала салып барайн!
Атты тушап салайн!

1085 Алайдан түшкөн Ак-келтे
сүмбүлөй окту урайн,
куштап дары күйян,
отту чагып алайн,
милтемди кыстап алайн,

1090 бетиме алып калайн!-
Тиги тоодай тор'атты
тиги Кудайдан тилейн!
Семетедей чунагы
отту чагып алды дейт,

1095 мاشа кыстап салды дейт,
бетинен калып калды дейт.
Тоодай тор'ат сурасаң,
тик тура калды дейт,
тор'ат айтты эсине:

1100 ‘Мен көргөндү
көрдүңбү, төрөм?
Мен билгенди
билдинбі, төрөм?
Билгенимди айтайн!
Сайлып келген Боз-учук
Күл-чоро кулу тосуптур?

1105 Күл-чорону көрдүңбү, төрөм?
Каңырактай Кыр-ташты
Кан-чоро кулу тосуптур!
Чыканактай Боз-сөңир
Семетей чунак тосуптур!

1110 Алайдан түшкөн Ак-келтे
сүмбүлөй окту уруптур,
отту чагып алыптыр,
бетинен алып калыптыр,
эм тартып иймек болуптур!

1115 Мен так түйлүп кетермин,
бир жастырып салармын!

çok-çoğultup çögultuptur (?),
aydap kélé catırı.
Sémétéy çunak kördü déyt,
körüp tutup aytu déyt:
‘Aynalayn Kül-çoro,
atının başın bura tur,
astiñgi cége tura tur!
Sağıskanday ér tonop,
sanaabısti basalı!
Kögückköndöy ér tonop,
köönübüstü basalı!
Aynalayn Kül-çoro,
saylıp kélgen Boz-uçuk
salıp barıp tosun kal!
Kağılayn Kan-çorom,
kañıraktay Kır-taştı
salıp barıp tosup kal!
Çikanaktay Boz-séñir
çadan ala salıp barayn!
Attu tuşap salayn!
Alaydan tüşkön Ak-kélté
sümbülüy oktu urayn,
kuştап dari kuyayn,
ottu çağıp alayn,
miltemdi kistap alayn,
bétimde alıp kalayn!-
Tigi tooday tor'attı
tigi Kudaydan tileyn!
Sémétédey çunağı
ottu çağıp aldı déyt,
maşa kistap saldı déyt,
bétinen kalıp kaldı déyt.
Tooday tor'at surasañ,
tik tura kaldı déyt,
tor'at aytu esine:
‘Mén körgöndü
kördüñbü, töröm?
Mén bilgendi
bildiñbi, töröm?
Bilgenimdi aytayn!
Saylıp kélgen Boz-uçuk
Kül-çoro kulu tosuptur!
Kül-çoronus kördüñbü, töröm?
Kañıraktay Kır-taştı
Kan-çoro kulu tosuptur!
Çikanaktay Boz-séñir
Sémétéy çunak tosuptur!
Alaydan tüşkön Ak-kélté
sümbülüy oktu uruptur,
ottu çağıp aliptır,
bétinen alıp kalıptır,
ém tartıp iymek boluptur!
Mén tak tüylüp kétermin,
bir castırıp salarmin!

korkunç gürültülerle,
almış getiriyordu.
Kulaksız Semetey
bunu görerek dedi ki:
“Canım Kül-çoro,
atının başını çevir,
durduğun yerde dur!
Erleri saksagan gibi soyup,
endişemizi bastıralım!
Erleri güvercin gibi soyup,
gönlümüzü ferahlatalım!
Canım Kül-çoro,
su sipsivri Boz-uçuk tepeye
koş orada nöbetçi kal!
Canım Kan-çoro,
su uğuldayan Kır-taş'a
git sen orada nöbetçi ol!
Şu küçük Boz-senir'e
ben gidip durayım!
Atın ayaklarını bağlayayım,
Alay'dan gelen tüfek Ak-kelte'ye
ben kurşunu doldurayım,
avuç dolusu barut koyayım,
sonra da ateş edeyim,
içine meş'aleyi sokup,
tüfeği yanagıma dayayıyım!
Bu dağ gibi doru atı
Tanrı'dan dileyeyim!”
Semetey kulaksız
tüfeğin ateşini çaktı,
meş'aleyi içine soktu,
yanağına dayadı.
Dağ gibi dorunu sorarsan,
orada dimdik duruyordu,
doru at sahibine dedi ki:
“Benim gördüğümü gördün
mü, efendim?
Benim bildığımı biliyor
musun, efendim?
Bildığımı söyleyeyim!
Şu sıvri Boz-uçuk'un tepesinde,
Kül-çoro kul gözetliyor!
Kül-çoro'yı gördün mü, efendim?
Uğuldayan Kır-taş'ın üstünde,
Kan-çoro kul gözetliyor!
Şu küçük Boz-senir'de de,
Semetey kulaksız gözetliyor!
Alay'dan gelen tüfek Ak-kelte'ye
değnekle kurşunu itmiş,
ateşi çakıp yakarak
yanağına dayamış,
işte tetiği çekiyor!
Ben hemen büzülüp çekileyim,
onu iyice affallatayım!

- Ат күйругум шүйө көр!
Колду чечип койо бер!
Анда турган Семетей
- 1120** тарс тедире койду дейт-
тоодай тор'ат түйлдү дейт!
Ат күйругун шүйдү дейт.
Тор'ат минген бу батыр
айчыгы алтын туу-минен
- 1125** Семетейди качырды-
Семетей атка минди дейт,
колдун асты кырга чыкты,
Манастан ураан бакырды,
Семетейлеп чакырды.
- 1130** Семетейдей бу чунак
аралап келип кирди дейт,
энкейштен эр саят,
экини катмар бир саят!
Семетей чунагынын
- 1135** каран калган бу Чоң-баш
бооры толо казы экен,
мойну толо жалы экен,
казы-карта тәң болду,
жалы үйлүп дөң болду-
- 1140** каран калган Чоң-башы
каңырактай Кыр-таштан
энкейшке барғанда,
башын чайқап турду дейт.
Минип алса, баспады,
- 1145** жетилесе, жүрбөдү!
Жаңгыс аркасы куурулду.
Семетей чунагынын
амалы жаман түгөндү.
Алайдан түшкөн Ак-келте
- 1150** Семетей бир колуна алды.
Алдыгаткан Күл-чоро
кайрылып карап алды дейт,
Семетейди көрдү дейт.
Семетей көстөй чугойду:
- 1155** 'Айналайн ай жаркын, төрөм,
каран калган Көк-чебиң
туягында тура жок-
тулпарга чалыш эмеспи?-
Кыйган камыш кулактуу,
- 1160** кыс баладан сыгактуу
Кек-чебичке мине кой, төрөм!
Берчи мындај жаныңды, төрөм:
ала качып кутулсан, төрөм,
өштөбөй өчүм алышын, төрөм!
- 1165** кектебей кегим алышын, төрөм!
Кек-чебичке миниңис, төрөм,
үйдү көстөй салыңыс, төрөм!
Анда айтты Семетей:
'Айналайн Күл-чоро,
- 1170** атты минип аламын,
- At kuyruğum şüyö kör!
Koldu çecip koyo bér!
Anda turğan Sémétéy
tars tédire koydu déyt-
tooday tor'at tüylüdý déyt!
At kuyruğun şüydü déyt.
Tor'at minggen bu batır
ayçigi altın tuu-minen
Sémétéydi kaçırdı-
Sémétéy atka mindi déyt,
koldun astı kirga çıktı,
Manastap uraan bakırdı,
Sémétéylep çakırdı.
Sémétéydey bu çunak
aralap kélip kirdi déyt,
éñkeyşten ér sayat,
ékini katmar bir sayat!
Sémétéy çunağının
karan kalğan bu Çoñ-baş
boorı tolo kazı éken,
moynu tolo calı éken,
kazı-karta téñ boldu,
calı üylüp döñ boldu-
karan kalğan Çoñ-başı
kañıraktay Kır-taştan
éñkeyşke barganda,
başın çaykap turdu déyt.
Minip alsa, baspadi,
cétilese, cürbödү!
Cañgis arkası kuuruldu.
Sémétéy çunağının
amalı caman tüğöndü.
Alaydan tüskön Ak-kélté
Sémétéy bir koluna aldı.
Aldığatkan Kül-çoro
kayırlıp karap aldı déyt,
Sémétéydi kördü déyt.
Sémétéy köstöy çugoysu:
'Aynalayn ay carkın, töröm,
karan kalğan Kök-çebiç
tuyağında tura cok-
tulparğa çalış émespi?-
Kiyğan kamış kulaktuu,
kis baladan sıgaktuu
Kök-çebiçke mine koy, töröm!
Bérçi minday canıñdı, töröm:
ala kaçıp kutulsan, töröm,
öştöböй ölçüm alırsın, töröm,
kéktебей kégim alırsın, töröm!
Kök-çebiçke miniñis, töröm,
üydü köstöy salıñis, töröm!
Anda ayttı Sémétéy:
'Aynalayn Kül-çoro,
- attı minip alamin,
- At kuyruğumu bağlayiver!
Sen orduyu dağıtiver!"
Orada duran Semetey
pat diye tüfeği boşalttı.
Dağ gibi doru at büzülüp çekildi!
Sahibi atın kuyruğunu bağladı.
Doru ata binen bu bahadır
nakışları altın hilalli sancak ile
Semetey'i kaçırdı.
Semetey ata bindi,
ordunun karşısındaki dağa çıktı,
Manas nidası ile haykırdı,
Semetey diye bağırdı.
Semetey bu kulaksız
ordunun arasına girdi,
yamaçtan erleri yuvarladı,
ikisine birden sapladı!
Semetey kulaksızının
güçlü Çon-baş'ının
böğrü yağ dolu idi,
boynu yele dolu idi,
yağı kalın bağırsak gibi kalın idi,
yelesi tepe gibi kabarık idi.
Güçlü Çon-baş
uğuldayan Kır-taş'tan,
yokuş aşağı inerken,
başını sallayıp duruyordu.
Semetey üstüne bindi, at adım atmadi,
yedeğe koştı, at yürümedi!
Semetey çaresiz kaldı.
Semetey kulaksızı
çıkmaز bir duruma düştü.
Alay'dan gelen tüfeği Ak-kelte'yi
Semetey bir eline aldı.
Zavallı Kül-çoro,
efrafına bakındı,
Semetey'i gördü,
Semetey'e doğru fırladı,
"Canım ay ışığı, efendim,
güçlü Kök-çebiç'in
ayak tırnaklarının çatalı yok,
cins bir ata işaret değil mi bu?
Yontulmuş kamış kulaklı,
yüzyı kiz çocuktan tatlı
Kök-çebiç'e sen bin, efendim!
Canını böyle ver, efendim.
Alıp kaçarak kurtulursan, efendim,
alınmamış öcümü alırsın, efendim,
alınmamış intikamımı alırsın, efendim!
Kök-çebiç'e binin, efendim,
eve doğru gidin, efendim!"
O zaman Semetey dedi ki:
"Canım Kül-çoro,
ben senin atına bineyim."

- үйдү көстөй саламын-
мен кутуулумну нетемин, чором,
не муратка жетемин, чором?
“Өлүп алсам, чункурда!” чором.
- 1175** “Ти्रү болсом, дәбөде!” чором!
Кек-чебичтей күлүккө
учкаша минип алалы!
Жаңгырактан жаңыс жол,
жаңгыс жол көстөй качалы!”
- 1180** Семетей-минен Күл-чоро
Кек-чебичтей күлүккө
учкаша минип алды дейт,
жаңгыс жол көстөп чугайду.
Жедигердин Эр-кыгаз
- 1185** айчығы алтын туу-миең
Семетей бир көтүнөн кууду!
Каран кылган Кек-чебич
Өкөө бир учкашып алган соң,
бүткөн bogу ызыды,
- 1190** ичегизи кысыды.
Арандай оозын ашты,
ак кебүгүн чашты!
Каран калган Кек-чебич
төрт таяғы болоттой,
- 1195** курушуп калган таяғы
төрт чарадай болду дейт.
Жаңгыс жолго киргенде,
чаты жерге барганды,
Кек-чебичтин таяғы
- 1200** батпай туруп алды дейт!
Өкөө аттан түштү дейт,
жерге жатып алды дейт.
Жедигердин Эр-кыяз
алдын курчап алды дейт.
- 1205** Асман булат тутулды.
Алдыгаткан Күл-чоро
Кек-чебичке минди дейт,
көп колду аралай качып кутулды,
Семетей жерде жатса-да,
- 1210** айдынынан ай коркот,
күлпөңүнөн күн коркот-
жаткан Семетей чунакты
кармарга киши чыкпады!
Куруп калган Күл-чоро
- 1215** кутулуп бир качып чыкты.
Кара тумчук Кан-чоро
как астынан чыкты дейт:
‘Ой тұра тұр, Күл-чоро,
атыңын башын бура тұр!
- 1220** Семетейдин кылган иши көп эле,
Семетейдин кылбаган иши жок эле!
Кулжаны кармап алганды,
кулагын кепи салганды,
маа бербей саа берген!
- üydi köstöy salamín-
mén kutuluumnu nétemin, çorom,
né muratka cétemin, çorom?
“Ölüp alsam, çuñkurdá!” çorom.
“Tirü bolsom, döbödö!” çorom!
Kök-çébiçtey külükkö
uçkaşa minip alalı!
Cañgıraktan cañis col,
cañgis col köstöy kaçalı!”
Sémétény-minen Kül-çoro
Kök-çébiçtey külükkö
uçkaşa minip aldı déyt,
cañgis col köstöp çugoydu.
Cédigérden Ér-kıgaz
ayçığı altın tuu-mien
Sémétény bir kötünön kuudu!
Karan kılğan Kök-çébiç
Ököö bir uçkaşıp alğan soñ,
bütkön bogu izidi,
içegizi kısidi.
Aranday oozin aştı,
ak köbügün çاشtı!
Karan kalğan Kök-çébiç
tört tuyağı bolottoy,
kuruşup kalğan tuyağı
tört çaraday boldu déyt.
Cañgis colgo kırğende,
çati cérgé barganda,
Kök-çébiçtin tuyağı
batpay turup aldı déyt!
Ököö attan tüstü déyt,
cérgé catip aldı déyt.
Cédigérden Ér-kıyaz
aldın kurçap aldı déyt.
Asman bulut tutuldı.
Aldığatkan Kül-çoro
Kök-çébiçke mindi déyt,
köp koldu aralay kaçip kutuldı,
Sémétény cérdé catsa-da,
aydiñinan ay korkot,
külpöñünön kün korkot-
catkan Sémétény çunaktı
karmarǵa kişi çıkpadi!
Kurup kalğan Kül-çoro
kutulup bir kaçip çıktı.
Kara tumchuk Kan-çoro
kak astınan çıktı déyt:
‘Oy tura tur, Kül-çoro,
atıñının başını bura tur!
- Sémétéydin kılğan işi köp éle,
Sémétéydin kılbağan işi çok éle!
Kulcanı karmap alganda,
kulağın képi salganda,
maa bérbeý saa bérgeñ!
- eve doğru gideyim,
kurtulup ne yapayım, yiğidim,
hangi murada ereyim, yiğidim?
Ölürsem mezara, yiğidim,
diri kalırsam bir dağa, yiğidim,
Kök-çébiç yürük ata
beraberce binelim biz!
Yalnız Cangırak yolu var,
bu tek yoldan kaçalım biz!”
Semetey ile Kül-çoro,
bu yürük at Kök-çébiç'e
ikisi birlikte bindiler,
tek yoldan ilerlediler.
Cediger'in oğlu Er-kıyaz
nakışları altın hilalli sancak ile
Semetey'in ardına düştü,
Güçlü Kök-çébiç
ikisi birden üstüne binince,
baştan başa kıçıtı,
midesi yanmaya başladı.
Ardına kadar ağızını açtı,
ak köpüklerini saçtı!
Güçlü Kök-çébiç'in
dört ayağı da çelik gibi,
ama şimdi ayakları yumuşadı,
dört kaseye dönüverdi.
Tek yola girince,
karnı yerde dejince,
Kök-çébiç'in ayakları,
yere basamıyordu!
İkisi de attan indi,
yerde yatakaldılar.
Cediger'in oğlu Er-kıyaz
önlerini çevirdi.
Gökyüzünü bulut kapladı.
Zavallı Kül-çoro,
Kök-çébiç'e bindi,
koca ordunun içinden kaçip kurtuldu.
Semetey yerde yatsa da,
aydınlığından ay korkar,
ışığından gün korkar.
Yerde yatan Semetey kulaksızı
kaldıracak kimse çıkmadı!
Kuruyup kalası Kül-çoro
kaçip kurtulmuştu.
Kara simalı Kan-çoro,
birden önüne çıkip dedi ki:
“Dursana, ey Kül-çoro,
atının başını çevir!
Semetey'in yaptığı iş çok,
Semetey'in yapmadığı iş var mı?
Dağ koçunu yakalayıp da,
kulağını kestiği vakit,
bana değil sana verdi!

- 1225** Сен күчү болсоң-до,
мен улуу болсом-до,
анда көөнүм бир калган!
Улуу-баштын (?) тоосында,
урдан жылкы алганда,
- 1230** Жедигердин Эр-толтой
кууйынга чыгып келгенде,
Семетейдеги бу чунак
ыргыта когуп салганда,
Кыл-жийрендеги күлүгүн
- 1235** коштоп алып чыкканда,
маа бербей саа берген-
анда көөнүм бир калган!
Койлуу-малдын ак ташта
кайну урдан алганда,
- 1240** Кары-чал кысы Чачыке
кармап алып чыкканда,
маа бербей саа берген-
анда көөнүм бир калган!
Көөнүм бир калбады, үч калды.
- 1245** Кел! Эр-кыязга кирели!
Семетейден чыккалы!
Сенин атаң Ажыбай,
аны өлтүргөн Семетей!
Менин атам Алмамбет,
- 1250** аны өлтүргөн Семетей!
Эр-кыязга кирели!
Жангыс жайлап берели!
Өштөбөй өштү алалы,
кектебей кекти алалы!"
- 1255** Анда айттың Күл-чоро:
‘О Кудай, батыр Kan-чоро,
“Ат меники!” дедиби?
“Аш меники!” дедиби?
Аттан көөнүң калдыбы?
- 1260** Аштан көөнүң калдыбы?
Өлсөм, сейтке кечемин,
өлтүрсөм, каза кыламын,
ичиме бычак салайн!
Кантеп төрөмдөн тири калайн?"
- 1265** Алдыгаткан Күл-чоро
ошо сөстү айтканда (?),
ичи оттой күйдү дейт,
күйбөгөн жери күл болду!
Карагай наиза жапырды,
- 1270** "Жоо кашты!" деп бакырды,
Манастан ураан чакырды!
Алты саналаш көп колду
аралап келип кирди дейт.
Алдыгаткан Күл-чоро
- 1275** Жедигердин Эр-кыяз
Тоо-торунун үстүнөн
ыргыта кооп салды дейт!
Каран калган Тоо-туро

Sén küçü bolsoñ-do,
mén uluu bolsom-do,
anda köönüm bir kalğan!
Uluu-baştuñ (?) toosında,
urdap cılık alganda,
Cédigérdin Ér-toltoy
kuuyingga çıcip kélgende,
Sémétéydey bu çunak
ırğıta koğup salğanda,
Kıl-ciyréndey külügün
koştop alıp čikkanda,
maa bérbey saa bérgeñ-
anda köönüm bir kalğan!
Koyluu-maldın ak taşa
koynu urdan alganda,
Karı-çal kişi Çaçiké
karmap alıp čikkanda,
maa bérbey saa bérgeñ-
anda köönüm bir kalğan!
Köönüm bir kalbadı, üç kaldı.
Ké! Ér-kıyazga kireli!
Sémétéyden çıkkalı!
Sénin atañ Acıbay,
anı öltürgön Sémétéy!
Ménin atam Almambét,
anı öltürgön Sémétéy!
Ér-kıyazga kireli!
Cangis caylap béréli!
Öştöbög östü alalı,
kéktebey kékti alalı!"
Anda aytuñ Kül-çoro:
‘O Kuday, batur Kan-çoro,
“At méniki!” dédiibi?
“Aş méniki!” dédiibi?
Attan köönüñ kaldibi?
Astan köönüñ kaldibi?
Ölsöm, sýytke kéçemin,
öltürsöm, kaza kılamin,
içime bıçak salayn!
Kantip törömdön tirü kalayn?"
Aldığatkan Kül-çoro
oşo söstü aytkanda (?),
içi ottøy küyüdү déyt,
küybögön céri kül boldu!
Karağay nayza capirdı,
“Coo kaştı!” dép bakırdı,
Manastap uraan çakırdı!
Altı sanalaş köp koldu
aralap kélép kirdi déyt.
Aldığatkan Kül-çoro
Cédigérdin Ér-kıyaz
Too-torunun üstünön
ırğıta koyp saldı déyt!
Karan kalğan Too-turu

Sen daha küçük olsan da,
ben daha büyük olsam da,
iste onda gönlüm kaldı!
Uluu-baş dağının üstünde
atları çapul ettiğimiz vakit
Cediger'in oğlu Er-toltoy
izimizden gelirken,
bu Semetey kulaksızı
onu yere vurunca,
Kıl-ciyrén adlı yürügünu,
peşine takip gidince,
onu bana değil sana verdi,
iste onda gönlüm kaldı!
Koyluu-mal'ın ak kayasında
koyun çapul alınca,
Karı-çal'ın kızı Çaçike'yi
alıp kaçındığımızda,
onu bana değil sana verdi,
iste onda gönlüm kaldı!
Bir değil, gönlüm üç kere kaldı!
Gel, Er-kıyaz'a gidelim,
Semetey'den çıkalım,
senin baban Acıbay'ı,
öldürmüştü Semetey!
Benim babam Almambet'i
öldürmüştü Semetey!
Gel, Er-kıyaz'a gidelim!
Kaçıp yalnız yaşayalım.
Alınmamış öçü alalım biz!
Alınmamış intikamı alalım biz!"
O zaman Kül-çoro dedi ki:
"Ey Allah, bahadır Kan-çoro,
"At benim atım!" dedi mi o?
"Aş benim aşım!" dedi mi o?
Atta mı gönlün kaldı?
Aşa mı gönlün kaldı?
Ölürsem şehit olurum,
oldürürsem gaza kılmış olurum,
içime bıçak sokayı,
nasıl efendimden ayrı yaşayayım?"
Zavallı Kül-çoro,
bu sözleri söyleyince,
içi ateş gibi yandı,
yanmayan her tarafı kül oldu!
Kara çam kargasını salladı,
düşman kaçıtı diye bağırdı,
Manas'ın nidasını haykırdı!
Altı birlik büyük ordunun,
fırlayıp arasına girdi.
Zavallı Kül-çoro,
Cediger'in oğlu Er-kıyaz'ın
Too-toru sunun üstünden
sıçrayıp fırladı!
Güçlü Too-toru

- "Эр качкын экен" дейт.
- 1280** Алдыгаткан Күл-чоро
алты саналаш көп колду
аралай качып кутулду.
Бүткөн боюн жашырды,
алмадай башын ашырды,
- 1285** андып карап жатты дейт.
‘Төрөмдү жайлап салбаспы,
Ат куйругун шүүбөспү?
Темир tuyak, жес билек
Көк-чебичтей күлүгүм
- 1290** чөп чалдыра берейн,
сүу кагытрыа берейн!
Үйгө чабуул койгондо,
Көк-чебичке минеин
Төрөмнүн өлүгүнө барайн!
- 1295** Өлүгүн келип алайн,
жерге көмүп салайн!
Семетейдин үйүнде
Акындын кысы Ай-чүрөк
кекселиги бар эле,
- 1300** кереттиги бар эле-
өшкөн отту тамыскан,
өлгөн жанды тиргисken,
адамдан артык киши'эле,
төрөмнүн кожосону колдогун-
- 1305** Ай-чүрөкке барайн!"
Жатып калган Кан-чоро
Эр-кыязга чугайду,
Эр-кыязга айтты дейт:
‘Айналайн Эр кыяз, төрөм!
- 1310** Алты саналаш кол болсо, төрөм,
камарга киши чыкпады,
төрөм.
- Жаңгысты мен кармап
берсем, төрөм,
немени кысмат кыларсын, төрөм?"
Анда айттың Эр-кыяз:
- 1315** 'Айналайн, Кан-чоро,
жаңгысты кармап сен берсең,
жаңгысты жайлап салган соң,
үйүн чаап алган соң,
Кары-чал кысы Чачыке,
- 1320** Күл-чоронун катыны,
Кан-чоро, саа неке кыяйн!
Жаккан отту оччүрүп,
элди ошо жерден көччүрүп,
өсөндүү булак Өндүр-суу
- 1325** ердөтүп бир кондуруп салайн!
Кан кылып сени котөрөйн!"
Аны угуп Кан-чоро
аркасынан барды дейт,
Семетейди кармап берди дейт-
- 1330** Жедиргердин Эр-кыяз

"Ér kaçkin éken" déyt.
Aldıgatkan Kül-çoro
altı sanalaş köp koldu
aralay kaçip kutuldu.
Bütkön boyun caşırdı,
almaday başın aşırı,
aندip karap cattı déyt.
‘Törömdü caylap salbaspi,
At kuyruğun şüüböspü?
Témir tuyak, cés bilek
Kök-çébiçtey külügüm
çöp çaldıra béreyn,
suu kaptura béreyn!
Üygö çabuul koygondo,
Kök-çébiçke mineyn
Törömnün ölügünö barayn!
Ölügün kélip alayn,
cérgé kömüp salayn!
Sémétéydin üyündö
Akındın kısı Ay-çürök
kékseligi bar éle,
kérettigi bar éle-
öşkön ottu tamiskan,
ölgön candı tırgısken,
adamdan artık kiş'éle,
törömnün kocosonu koldogun-
Ay-çürükkö barayn!"
Catıp kalğan Kan-çoro
Ér-kıyazğa çugoysu,
Ér-kıyazğa aytı déyt:
'Aynalayn Ér kiyaz, töröm!
Alti sanalaş kol bolso, töröm,
kamarǵa kişi çıkpadi,
töröm.

Cañisti mén karmap
bérsem, töröm,
némeni kismat kılarsın, töröm?"
Anda aytıñ Ér-kıyaz:
'Aynalayn, Kan-çoro,
cañisti karmap sén bérseñ,
cañisti caylap salǵan soñ,
üyün čaap alǵan soñ,
Karı-çal kısı Çaçıke,
Kül-çoronun katını,
Kan-çoro, saa néke kiyayn!
Cakkan ottu ölçürüp,
éldi oso cérden köcürüp,
ösöndüü bulak Öndür-suu
ördötüp bir kondurup salayn!
Kan kilip séni kötöröyn!"
Anı uğup Kan-çoro
arkasınan bardı déyt,
Sémétéyi karmap bérdi déyt-
Cédigérdin Ér-kıyaz

"Bu er aklını kaçırmış!" dedi.
Zavallı Kül-çoro,
altı birlik büyük ordunun,
arasından kaçarak kurtuldu.
Gövdesini boydan boyaya gizledi,
elma gibi başını çıkardı;
oradan gözleyip dedi ki:
"Efendimi burada yok etmezler mi?
At kuyruğunu bağlamazlar mı?
Demir tırnak, bakır bilek,
Kök-çebiç yürük atımı
otlamağa salıvereyim,
ağzı sulansın!
Evi çapul edince de
Kök-çebiç'e bineyim,
efendimin ölüsüne gideyim!
Ölüsünü buraya getireyim,
toprağa gömüp bırakayım!
Semetey'in evinde
Akın'ın kızı Ay-çürök
kurnaz bir kadın,
uzak görüşlü bir kadın,
sönmüş ateşi tutuşturur,
ölen canları diriltir,
herkesten daha meziyetlidir,
efendimin siyanet melegini koruyan
Ay-çürök'e gideyim!"
Kan-çoro
fırladı Er-kıyaz'a,
Er-kıyaz'a dedi ki:
"Canım Er-kıyaz, efendim!
Altı birlik ordusu olsa da, efendim,
onu yakalıယاڭ kimse
çıkmadı efendim,
ben o tek bir taneyi
yakalarsam, efendim,
kismetime ne verirsin, efendim?"
O zaman Er-kıyaz dedin ki:
"Canım Kan-çoro,
o tek bir taneyi yakalayıp verirsen,
o tek bir taneyi yok edip,
evini yağma ettikten sonra
Karı-çal'ın kızı Çaçıke'yi,
Kül-çoro'nun kadınını,
Kan-çoro, sana nikah kıyarım!
Yanan ateşi söndürüp,
halkı bu yerden geçirüp,
Öndür-suu'nun genişlediği yerin
yukarısına yerleştiririm!
Han kilip seni yükseltirim!"
Bunu duyup Kan-çoro
arkasından yaklaştı,
Semetey'i yakalayıverdi.
Cediger'in oğlu Er-kıyaz

- ай-балка-минен бир салды,
арка мойнун сый салды,
жаңысты эм жайлап салды!
Эм Жедигердин Эр-кыяз
- 1335** үйүн кестөй чугойды.
Кудай барган Кан-чоро
кол астына чыкты дейт:
'Кокуй, Кыяз, тура тур!
Атыңын башын бура тур!
- 1340** Мынын жайын билбесең,
мен билемин мынын жайын!-
Кече күнү чапканда,
асманда булут тутулган!
Таштуу тоога Күл-чоро
- 1345** чыга качып кутулган!
Бүткөн боюн жашырып,
алмадай башын ашырып,
аңдып карап жатыптыр.
Колду кастай айдаңыс!
- 1350** Ой отунун жулуңус,
тоо отунун жулуңус,
Семетейдэй чунактын
сөгүн өрттөп салыңыс,
күлүн бир сапырып салыңыс!"
- 1355** Жедигердин Эр-кыяз
айтканыңдай кылды дейт:
Семетейдин ак сөгүн
отко салып өрттөдү!
Семетейдин үйүн
- 1360** кестөп жүрдү Эр-кыяз.
Алдыгаткан Күл-чоро
Семетейдэй жаңыстын
өлгөнүн эми билген соң,
Семетейдин үйүн
- 1365** кестөй чугайду Күл-чоро:
'Кокуй, төрөм өлдү!' деп,
Ай-чүрөккө барды дейт.
Айчыгы алтын туу-минен,
алты саналаш кол-минен
- 1370** чыгып келди Эр-кыяз.
Алдыгаткан Күл-чоро
атка минип кирди дейт.
Букадай болуп челишип,
айырдай болуп алышип,
- 1375** күнү-түнү жети күн
кармашып жатып алды дейт!
Күл-чоронун Кек-чебиң
жети күнү жүгүрдү,
жети күндөн өткөн соң,
- 1380** аркасынан жоорыды,
аяғынан аксады.
Алдыгаткан Күл-чорону
кармап алды Эр-кыяз
оң далынын кемирчек

ay-balka-minen bir saldı,
arka moynun siy saldı,
cağısti ém caylap saldı!
Ém Cédigérdin Ér-kıyaz
üyün köstöy çugoysi.
Kuday barğan Kan-çoro
kol astına çıktı déyt:
'Kokuy, Kiyaz, tura tur!
Atının başın bura tur!
Minin cayın bilbeseñ,
mén bilemin minin cayın!-
Kéçe künü çapkanda,
asmanda bulut tutulgan!
Taştuu tooğa Kül-çoro
çığa kaçıp kutulgan!
Bütkön boyun caşırıp,
almaday başın aşırıp,
añdip karap catuptır.
Koldu kastay aydañıs!
Oy otunun culuñus,
too otunun culuñus,
Sémétéydey çunaktın
sögün örttöp salıñıs,
külün bir sapırıp salıñıs!"
Cédigérdin Ér-kıyaz
aytkanıñday kıldı déyt:
Sémétéydin ak sögün
otko salıp örttödü!
Sémétéydin üyün
köstöp cürdü Ér-kıyaz.
Aldığatkan Kül-çoro
Sémétéydey cañğıstın
ölögün émi bilgen soñ,
Sémétéydin üyün
köstöy çugoysi Kül-çoro:
'Kokuy, törm öldü!' dép,
Ay-çürükkö bardı déyt.
Ayçığı altın tuu-minen,
altı sanalaş kol-minen
çığıp kéldi Ér-kıyaz.
Aldığatkan Kül-çoro
atka minip kirdi déyt.
Bukadai bolup célişip,
ayğırdai bolup alışip,
künü-tünü céti kün
karmaşıp catıp aldı déyt!
Kül-çoronzun Kök-çebiç
céti künü cügürdü,
céti kündön ötkön soñ,
arkasızın cooridi,
ayağınan aksadı.
Aldığatkan Kül-çoronusu
karmap aldı Ér-kıyaz
oñ dalının kémirçek

ay balta ile bir vurdu,
ensesinden kırıverdi,
o tek bir taneyi yere serdi!
Cediger'in oğlu Er-kıyaz
fırladı evine,
Tanrıının lanetlisi Kan-çoro,
ordinun önüne çıktı:
"Hey Kiyaz, dur bakalım!
Atının başını çevir!
Onun durumunu bilmiyorsan
ben biliyorum bunu!
Dün çarpişırken o,
gökyüzünü bulut kapladı!
Kayalı dağlara Kül-çoro
kaçıp kurtuldu.
Gövdesini boydan boya gizleyip,
elma gibi başını çıkarıp
oradan etrafi gözledi.
Orduyu kazlar gibi güdüñüz!
Düzlükten odun toplayın,
dağdan odun toplayın!
Semetey kulaksızının
kemiklerini yakın
külünü serpüp saçın!"
Cediger'in oğlu Er-kıyaz,
denildiği gibi yaptı,
Semetey'in ak cesedini
ateşe koyarak yaktı!
Semetey'in evine
doğru yürüdü Er-kıyaz.
Zavallı Kül-çoro,
Semetey biricigin,
olduguñu öğrenince
Semetey'in evine,
doğru seyirtti Kül-çoro:
"Eyvah, efendim öldü!" deyip
Ay-çürüök'ün yanına vardi.
Nakışları altın hilalli sancak ile,
altı birlik ordu ile,
çıkip geldi Er-kıyaz.
Zavallı Kül-çoro,
atına binip salındı.
Boğa gibi vurarak,
aygır gibi çarparak,
geceli gündüzlü yedi gün,
çarşıtı durdu orada!
Kül-çoro'nun Kök-çebiç'i,
yedi gün böyle yürüdü,
yedi günden sonra da
arkası hep yara oldu.
ayakları aksadı.
Zavallı Kül-çoro'yu
yakaladı Er-kıyaz,
sağ kürek kemiğinin,

SEMETEY

- 1385** ойо кесип салды дейт,
май кайнатып куйду дейт!
Кожо, молдо жийды дейт,
Күл-чоронун катыны
Кары-чал кысы Чачыке
- 1390** Кан-чорого неке кыйды.
Ошо жерден көчүрүп,
жаккан отун өчүрүп,
эл четинен алып барып
сүу боюнда кондуруп,
- 1395** 'Кан-чоро' деген кулун
кан кетерүп койду дейт.
Акындын кысы Ай-чүрөк
үйүнөн алып кетти дейт,
ал үйүнө барган соң,
- 1400** Акындын кысын Ай-чүрөк
Кыяз өзүнө неке кыйды дейт.
Анда айттың-Эр-кыяз:
'Куруп калган Күл-чоро,
кылган ишиң көп болду,
- 1405** кылбаган ишиң жок болду!
Тогус бирдей жылкычи
ошо кулду алыңыс!
Токмоктоп өлтүрүп бериисис!
Тогус бирдей жылкычи
- 1410** токмоктоп айдан кетти дейт.
Отун алган Күл-чоро
отту жаккан Күл-чоро,
казан аскан Күл-чоро,
карды салган Күл-чоро,
- 1415** колоттогу тикенек
кокуylap жулат Күл-чоро!
Көргөн күнү курусун,
ичкен суусу курусун!
Күл-чоро мал
- булуп чөп жебеди,
- 1420** Күл-чоро ит
булуп бок жебеди-
Күл-чоро көрбөгөндү эм көрдү!
Акындын кысы Ай-чүрөк
Эр-кыяз алган турбайбы?
Алт'ай боюнда калган турбайбы?
- 1425** Алты ай калган балаңыс
Семетейден турбайбы?
Айдан, айдан ай өтүп,
ай он эки ай жыл болду:
күндөн, күндөн күн өтүп,
- 1430** күн он эки ай жыл болду.
Ай-чүрөк эркек тууган турбайбы?
'Ай-чүрөк эркек тууду!' деп,
дөндү отурган Кыязга
сүйүнчү барган турбайбы?
- 1435** Кыяз айтат бу кепти:
'Уунын түбү уу болот,

oyo késip saldı déyt,
may kaynatıp kuydu déyt!
Koco, moldo ciydi déyt,
Kül-çoronun katını
Kaiř-çal kişi Çaçiké
Kan-çoroğو néke kiydi.
Oşo cérden köcürüp,
cakkan otun öcürüp,
él çetinen alıp barıp
suu boyunda kondurup,
'Kan-çoro' dégen kulun
kan kötüüp koydu déyt.
Akındın kişi Ay-çürök
үйünön alıp kétti déyt,
al üyünö barğan soñ,
Akındın kısın Ay-çürök
Kiyaz özünö néke kiydi déyt.
Anda ayttañ-Ér-kiyaz:
'Kurup kalgan Kül-çoro,
kilğan işiñ köp boldu,
kilbağan işiñ çok boldu!
Toğus birdey cılıçı
oşo kuldü aliñis!
Tokmoktop öltürüp bériñis!'
Toğus birdey cılıçı
tokmoktop aydap kétti déyt.
Otun alğan Kül-çoro
ottu cakkan Kül-çoro,
kazan askan Kül-çoro,
kardı salğan Kül-çoro,
kolottoğu tikenek
kokuylap culat Kül-çoro!
Körgön künü kurusun,
ičken suusu kurusun!
Kül-çoro mal

bulup çöp cébedi,
Kül-çoro it

bulup bok cébedi-

Kül-çoro körböböndü ém kördü!
Akındın kişi Ay-çürök
Ér-kiyaz alğan turbayı?
Alt'ay boyunda kalğan turbayı?
Altı ay kalğan balañis
Sémétéyden turbayı?
Aydan, aydan ay ötüp,
ay on éki ay cil boldu:
kündön, kündön kün ötüp,
kün on éki ay cil boldu.

Ay-çürök érkek tuugan turbayı?
'Ay-çürök érkek tuudu!' dép,
döndü oturğan Kiyazğa
süyünçü barğan turbayı?
Kiyaz aytat bu képti:

'Uunın tübü uu bolot,

kırdağını kesip attı,
içine kaynar yağ akıttı!
bütün hocaları, mollaları toplattı,
Kül-çoro'nun kadınını,
Kari-çal'ın kızı Çaçike'yi,
Kan-çoro'ya nikah kiydi.
Halkı bu yerlerden göçürüp,
yanan ateşi söndürüp,
il hududandan alıp götürüp,
su boyuna kondurup,
Kan-çoro denen kulu,
hanlığa yükseltip çıkardı.
Akin'in kızı Ay-çürök'ü
evinden alıp götürdü,
kendi evine gelince,
Akin'in kızı Ay-çürök'ü
Kiyaz kendisine nikahladı.
O zaman Er-kiyaz dedin ki:
'Kuruyup kalası Kül-çoro,
yaptığın işler pek çok oldu,
yapmadığı iş yoktur senin!
Dokuz at çobanı hep birden,
bu küstah kulu yakalayın!
Tokmaklayıp öldürün!"
Dokuz at çobanı hep birden,
onu tokmaklayıp kovaladı.
Odun alan Kül-çoro,
ateş yakan Kül-çoro,
kazan yakan Kül-çoro,
karı yiğan Kül-çoro,
bozkırdaki dikenleri
ağlayarak toplayan Kül-çoro!
Gördüğü günler kurusun,
içtiği sular kurusun!
Kül-çoro'nun yalnız hayvan olup
ot yemediği kaldı,
Kül-çoro'nun yalnız köpek olup
bok yemediği kaldı,
Kül-çoro görülmemiş acılar gördü!
Akin'in kızı Ay-çürök'ü,
Er-kiyaz almamış mıydı?
O da altı aylık gebe değil miydi?
Altı ayı dolan bu çocuk,
Semetey'in oğlu değil mi?
Aradan aylar geçti,
on iki ay da yıl oldu,
aranan günler geçti,
on iki aydan yıl oldu.

Ay-çürök bir erkek çocuk doğurmaz mı?
Ay-çürök erkek çocuk doğurdu diye
tepede oturan Er-kiyaz'a,
bir müjdeci gitmez mi?
Kiyaz şu sözleri söyledi:
"Zehirin dibi zehir olur,

- куунын түбү куу болот!-
Акындын кысы Ай-чүрөк
балаң-минен куруп кал!
- 1440** Туган эркек баланын
алмадай башын алышыс!"
Катындар балага барды
бу баланы кергөндө,
баланын көсү чолпондой,
- 1445** баланы өлтүрө албады.
Бир келинчек айтат дейт:
'Айналайн женгейлер,
менин бир мерсетим жок эле,
шуну өлтүрсөк нетеди?'
- 1450** Шу баланын көсү чолпондой,
шу баланын башы алмадай!-
Шуну өлтүрбөй мaa беринөр!
Анан Эр-кыязга барыңар,
Бир "Өлтүрдүк!" дей көргүн!
- 1455** Мен шуну бала кылайн,
мен бир асырап алайн!"
Анда турган катындар
келинчекке берди дейт,
келиншек койнуна катып алды.
- 1460** Дөнде отурган Эр-кыяз
өлтүрбөсүн билди дейт,
үйгө кирип келди дейт,
кылышын кармай алды дейт,
кабынан сууруп салды дейт,
- 1465** келинчектин койнунаан
баланы сууруп алды дейт!
Баланы сууруп алган соң,
Ай-чүрөк тура калды дейт:
'Жедигердин Эр-кыяз, төрөм,
- 1470** ақыл болсо, соң келет, төрөм,
ачуу болсо, бат келет, төрөм!
Алты айы аныкы,
алты айы сеники-
чарайнада бу бала
- 1475** кай шаарынды бусту?" дейт.
'Бу баламны өлтүрбө!
Бу баламны өлтүрсөн,
ак куу кебим кийбесем,
Акын-канга барбасам,
- 1480** өштөбөй өчүм албасам,
кектебей кегим албасам-
"Ай-чүрөк" атым курусун!"
Коркконунан Эр-кыяз
Ай-чүрөктүн баласын
- 1485** койнуна салып берди!
Калың тойду кылды дейт,
кол астынdagы элдерин
таң азандан курду дейт,
керели кечке турду дейт.
- 1490** Балага at койгон неме жок!

kuunin tübü kuu bolot!-
Akindin kisi Ay-cürök
balañ-minen kurup kal!
Tuğan érkek balanın
almaday başın alinis!"
Katındar balaǵa bardı
bu balanı körgöndö,
balanın kösü çolpondoy,
balanı öltürö albadı.
Bir kélinçek aytat déyt:
'Aynalayn céñgeyler,
ménin bir mérsetim çok éle,
şunu öltürsök nétedi?'

Şu balanın kösü çolpondoy,
şu balanın başı almaday!-
Şunu öltürböl maa bériñer!
Anan Ér-kıyazga bariñar,
Bir "Öltürdük!" déy körgün!
Mén şunu bala kılayn,
mén bir asırap alayn!"
Anda turğan katındar
kélinçekke bérdi déyt,
kélinçek koynuna katıp aldı.
Döñdö oturğan Ér-kıyaz
öltürbösün bildi déyt,
üygö kirip kéldi déyt,
kılıçın karmay aldı déyt,
kabınan suurup saldı déyt,
kélinçektin koynunan
balanı suurup aldı déyt!
Balani suurup alğan soñ,
Ay-çürök tura kaldı déyt:
'Cedigerdin Ér-kıyaz, töröm,
akıl bolso, soñ kélet, töröm,
açuu bolso, bat kélet, töröm!
Altı ayı anıkı,
altı ayı séniki-
çaraynada bu bala
kay shaarını bustu?" déyt.
'Bu balamnı öltürbö!
Bu balamnı öltürsöñ,
ak kuu kébim kiybesem,
Akın-kanǵa barbasam,
öştöböl ölçüm albasam,
kéktebey kégim albasam-
"Ay-çürök" atım kurusun!"
Korkkonunan Ér-kıyaz
Ay-çüröktün balasın
koynuna salıp bérди!
Kalıñ toydu kıldı déyt,
kol astırdaǵı élderin
tañ azandan kurdu déyt,
kéreli kécke turdu déyt.
Balaga at koygon néme cok!

riyanın dibi riya olur!
Akın'in kızı Ay-çürök
çocuğun ile kuruyup kal!
Doğan erkek çocuğunun
elma gibi başını alın!"
Kadınlar çocuğun yanına gittiler,
çocuğu gördüler ki
gözleri yıldız gibi,
çocuğu öldüremediler.
Bir yeni gelin dedi ki:
"Canım yengelerim,
benim çocuğu yok.
Şunu öldürmenin ne yararı var?
Çocuğun gözleri yıldız gibi,
yavrucuğun başı elma gibi!
Şunu öldürmeyeip bana verin!
Sonra Er-kıyaz'a gidin,
öldürdük deyiverin!
Ben onu kendime çocuk edineyim,
oğlunu yetiştireyim!"
Orada duran kadınlar,
oğlunu yeni geline verdiler,
gelin çocuğu koynuna aldı.
Dağda oturan Er-kıyaz,
öldürmediklerini anladı,
gelip evine girdi,
kılıçını yakaladı,
kininden sıyırip savurdu,
gelinciğin koynundan
çocuğu çekip aldı!
Çocuğu çekip alınca
Ay-çürök durakaldı:
"Cediger'in oğlu Er-kıyaz, efendim,
insanın akı geç gelir, efendim,
hiddet ise tez gelir, efendim!
Altı ayı onunki
altı ayı seninki!
Doğum sıvısı hala yaşı duran bu çocuk
hangi şehrinde yıktı senin?
Çocukçağızımı öldürme,
çocuğumu öldürürsen,
ak kuğu elbisemi giyip,
Akın Han'ın yanına gidip,
senden fena öz almazsam,
senden intikam almazsam,
Ay-çürök namıım kurusun!"
Korkusundan Er-kıyaz,
Ay-çürök'ün çocuğunu
tekrar kucağına verdi!
Büyük bir ziyafet tertipledi,
ordusu altındaki illeri
sabah ezanında topladı,
akşama kadar alakoydu.
Çocuğa ad koyacak kimse yok!

- Кечке бешин болгондо,
алтын сакал Ай-кожо
асманнан айланып түшүп келди,
жерге түшүп айтты дейт:
1495 'Жедигердин Эр-кыяз, балам,
элди таң азаннан
курдуңус, балам,
керели кечке турдуңус, балам-
не шапатың бар эле балам?'
Анда айттың, Эр Кыяз:
1500 'Айналайн Ай-кожом,
элди таң азаннан курганым, Кожом,
керели кечке турганым, Кожом,
бир мерсетим бар эле, Кожом,
ат когорго киши жок, Кожом!'
1505 Ай-кожо туруп айтты дейт:
'Аты жок бала бу болсо, балам,
ат койорго киши жок болсо, балам,
атын коюп берейн, балам!'-
Семетейдин баласы
1510 "Сейтек" болсун!" дейди дейт.
Ай-кожо атын койгон соң,
көктөн кайм болду дейт.
Жедигердин Эр-кыяз
жатып калдың бу жerde,
1515 алдыгаткан Күл-чоро
жылкынын ичинде жатты дейт.
Ылдый өткөн базарчы
өдө өткөн жолоочы
'Ай-чүрөк эрек бала тууды!' деп,
1520 кабар айттып жүрдү дейт,
Күл-чоронун кулагына
бу кабар чалып калбайбы?
Алдыгаткан Күл-чоро
'Ай-чүрөк бала тууду!' дегенге
1525 Күл-чоро кошко жатпады,
жүрөгү аттай туйлап батпады-
'Ошо жерден кетем!' деп,
'Ошо Сейтекке жетем!', деп,
кабакка бир жүгүрүп барды.
1530 Күл-чоро үстүнө кийген
чырдамал кара кементей
жик жигинен бөлдү дейт,
алды алдынан сектү дейт!
калган эле чулдусун
1535 мойнуна асып алды дейт.
Жылкычынын ак-сакалы Кара-бий
Күл-чоро жүгүрүп жетип келди:
'О аке тай, Кара-бий,
чырдамал кара кементей, аке,
1540 жик жигинен бөлүндү, аке,
алды алдынан сөгүлдү, аке!
Бир байталды берсөңчи, аке,
бир байталды минейн, аке,

Кéçke béşin bolgondo,
altın sakal Ay-koco
asmannan aylanıp tüşüp kéldi,
cérgé tüşüp ayttı déyt:
'Cédigérdin Ér-kiyaz, balam,
éldi tañ azannan
kurduñus, balam,
kéreli kéçke turduñus, balam-
né şapatıñ bar éle balam?'
Anda ayttıñ, Ér Kiyaz:
'Aynalayn Ay-kocom,
éldi tañ azannan kurğanım Kocom,
kéreli kéçke turğanım, Kocom,
bir mérsetim bar éle, Kocom,
at koğorǵo kişi cok, Kocom!'
Ay-koco turup ayttı déyt:
'Atı cok bala bu bolso, balam,
at koyorǵo kişi cok bolso, balam,
atın koyup béréyn, balam!-
Sémétéy din balası
'Séyték' bolsun!' déydi déyt.
Ay-koco atın koygon soñ,
köktön kaym boldu déyt.
Cédigérdin Ér-kiyaz
catip kaldiñ bu cérdé,
aldığatkan Kül-çoro
cılıknın içinde cattı déyt.
Ildiy ötkön bazarçı
ödö ötkön colooçı
'Ay-çürük érkek bala tuudi!' dép,
kabar aytıp cürdü déyt,
Kül-çoronun kulağına
bu kabar çalıp kalbaydı?
Aldığatkan Kül-çoro
'Ay-çürük bala tuudu!' dégence
Kül-çoro koşko catpadı,
cürügü attay tuylap batpadı-
'Oşo cérden kétem!' dép,
'Oşo Séytékke cétem!', dép,
kabakka bir cügürüp bardı.
Kül-çoro üstünö kiygen
çirdamal kara kémentey
cik ciginen böldü déyt,
aldi aldinan söktü déyt!
kalğan éle çuldusun
moynuna asıp aldı déyt.
Cilkiçının ak-sakalı Kara-biy
Kül-çoro cügürüp cétip kéldi:
'O ake tay, Kara-biy,
çirdamal kara kémentey, ake,
cik ciginen bölündü, ake,
aldi aldinan söküldü, ake!
Bir baytaldo bérseñçi, ake,
bir baytaldo mineyn, ake,

Gün ilerleyip bei bulunca
altın sakallı Ay-koco
gökyüzünden inip geldi,
yere inince dedi ki:
"Cediger'in oğlu Er-kiyaz, çocuğum,
sabah ezanında halkı
topladınız, çocuğum,
geç vakte kadar beklediniz, çocuğum,
bunu ne için yaptı, çocuğum?"
O zaman Er-kiyaz dedin ki:
"Canım Ay-kocom,
halkı sabah ezanı toplayışım, Kocom,
geç vakte kadar bekleyışım, Kocom,
burada bir çocuğum var benim, Kocom,
ad koyacak kimse yok, Kocom!"
Ay-koco dedi ki:
"Adı olmayan çocuk bu ise, çocuğum,
ad koyacak kimse yok ise, çocuğum,
adını koyuyvereym, çocuğum!
Semetey'in çocuğunun
adı Seytek olsun!" dedi.
Ay-koco adını koyunca,
gözden hemen kayboldu.
Cediger'in oğlu Er-kiyaz,
orada kaldı.
Zavallı Kül-çoro,
at sürüsünün arasında idi.
Aşağı gelen pazarcılar,
yükarı giden yolcular
'Ay-çürük erkek doğurdu!' diye,
haberi duyurdular.
Kül-çoro'nun kulağına,
bu haber gidip çalınmaz mı?
Zavallı Kül-çoro,
Ay-çürük çocuk doğurdu deyince,
Kül-çoro çadırında duramadı,
yüreği at gibi şahlandı,
"Ben buradan gideyim!" dedi,
"Bu Seytek'e varayım!" dedi,
bir kuytu yere gitti.
Kül-çoro üstüne giydiği
keçe astarlı kara abasını
dikiş yerlerinden ayırdı,
baştan başa söktü!
Sökülen paçavraları
boynuna sardı.
Ak sakal at çobanı Kara-biy'e
gitti Kül-çoro:
"Ey baba dayı, Kara-biy,
bak şu keçe astarlı kara abam, baba,
dikiş yerlerinden ayrıldı, baba,
baştan başa söküldü, baba!
Bana bir kısraç versene, baba,
bu kısağa bineyim, baba,

MANAS DESTANI

- Ай-чүрөккө мен барайн, аке,
1545 жоон ийне шоона жип, аке,
 ороо болсо, сайдырып, аке,
 бүре болсо, тарттырып, аке,
 кайта салып келейн, аке!"
 Ак-сакалы Кара-бий
- 1550** ачү келип бакырды:
 'Кулдун айткан сөсүн көр!
 Ошо кул кошко жатпады,
 байбичеси эркек бала тууганға
 жүрөгү аттай туylап батпады!
- 1555** Ай-чүрөккө сен барсан,
 менин отунумду ким алат,
 менин карымды ким салат,
 казанымды ким асат?
 Тогус бирдей жылкычы
- 1560** тогус союл алыңар,
 жыга чаап салыңар,
 кабыргасын қажыр-кужыр сөгүңдер,
 башын кесип алыңар!"
 Тогус бирдей жылкычы
- 1565** тогус союл алды дейт,
 кулду жыга чаап салды дейт.
 Алдыгаткан Күл-чоро
 өлөр-өлбес жан-минен,
 өпкө-боор алы-минен
- 1570** баш көтөрүп турду дейт.
 Жылкычын башы Кара-бий
 анан туруп мыны айтат:
 'Атаңын көрү, Күл-чоро,
 бу жылкынын көтүндө
- 1575** чолок кара байтал бар,
 ошо байталды минипал,
 бүгүн барып бүгүн кел!
 бүгүннөн сен калсан,
 койдой башың кеспесем,
- 1580** суудай каның төкпөсөм,
 "Кара-бий" атым курусун!"
 Алдыгаткан Күлчоро
 чолок кара байталды
 мойнунан байлан алды дейт,
- 1585** кошко алып келди дейт.
 Жип күйшкан, жип олон
 чандырынан бекен тартып алды дейт,
 үйдү көстөй чугойду.
 Жедигердин Эр-кыяз
- 1590** дөндө олтурган турбайбы?
 Күл-чорону көре койду.
 Жедигердин Эр-кыяз
 Күл-чорону чакырды
 Күл-чоро салып барды дейт.
- 1595** Жедигердин Эр-кыяз
 чолок кара байталдан
 оодыра тартып салды дейт,

Ay-çürükkö mén barayn, ake,
 coon iyne şoona cip, ake,
 oroo bolso, saydırıp, ake,
 bürö bolso, tarttırip, ake,
 kayta salıp kéleyn, ake!"
 Ak-sakalı Kara-biy
 açü kélip bakırdı:
 'Kuldun aytkan sösün kör!
 Oşo kul koşko catpadı,
 baybiçesi érkek bala tuuğanǵa
 cürögü attay tuylap batpadı!
 Ay-çürükkö sén barsań,
 ménin otunumdu kim alat,
 ménin karımıdı kim salat,
 kazanımdı kim asat?
 Toğus birdey cılıkçı
 toğus soyul alıñar,
 ciǵa çaaپ salıñar,
 kabırğasın kacır-kucır sögüñör,
 başın késip alıñar!"
 Toğus birdey cılıkçı
 toğus soyul aldı déyt,
 kuldu ciǵa çaaپ saldı déyt.
 Aldığatkan Kül-çoro
 ölǖr-ölbös can-minen,
 öpkö-boor alı-minen
 baş kötüörüp turdu déyt.
 Cılıkçıın başı Kara-biy
 anan turup mini aytat:
 'Atañın körü, Kül-çoro,
 bu cılıkçıın kötündö
 çolok kara baytal bar,
 oşo baytaldı minipal,
 bugün barıp bugün kél!
 bügündön sén kalsań,
 koydoy başıñ késpesem,
 suuday kaniñ tökpösöm,
 "Kara-biy" atım kurusun!"
 Aldığatkan Külçoro
 çolok kara baytaldi
 moynunan baylap aldı déyt,
 koşko alıp kéldi déyt.
 Cip kuyşkan, cip oloñ
 çandırınan békен tartıp aldı déyt,
 üydü köstöy çugoydu.
 Cédigérdin Ér-kıyaz
 döndö olтурган turbayı?
 Kül-çoronus körö koydu.
 Cédigérdin Ér-kıyaz
 Kül-çoronus çakırdı
 Kül-çoro salıp bardı déyt.
 Cédigérdin Ér-kıyaz
 çolok kara baytaldan
 oodıra tartıp saldı déyt,

Ay-çürüök'e gideyim, baba,
 kalın iğne, yün iplikle, baba,
 delikleri örsün, baba,
 yırtıkları büzsün, baba,
 tekrar dönüp geleyim, baba!"
 Ak sakal Kara-biy
 hiddetlenip bağırdı,
 "Şu kölenin ettiği söze bak!
 Bu kul çadırında durmuyor da
 baybiçesi erkek çocuk doğurdu diye
 yüregi at gibi şahlanıyor!
 Sen Ay-çürüök'e gidersen,
 benim odunumu kim getirir,
 karımı kim kürekleyip atar,
 kazanımı kim asar?
 Dokuz at çobanı hepiniz
 dokuz değnek alın,
 şunu yere yatırın,
 kaburgasını takır tukur kırın,
 başını kesip alın!"
 Dokuz at çobanı hepsi,
 dokuz değnek aldılar,
 köleyi yere yatarıdlar!
 Zavallı Kül-çoro,
 yarı olmuş can ile,
 ezilmiş böğür, ciğer ile
 başını kaldırabildi.
 At çobalarının başı Kara-biy,
 ona şunu dedi:
 "Uğursuz Kül-çoro,
 bu at sürüsünün arkasında,
 çolak bir kara kısrak var,
 bu kısaǵa bin,
 bugün git, bugün yine gel!
 Bir günden çok kalırsan,
 başını koyn gibi kesmezsem,
 kanını su gibi dökmezsem,
 Kara-biy adım kurusun!"
 Zavallı Kül-çoro,
 çolak kara kısaǵı,
 boyundan bağlayıp
 keceden çadırına götürdü.
 İpten kuskunu, ipten kolunu
 karnında sıkıca bağladı,
 sonra da evine yollandı.
 Cediger'in oğlu Er-kıyaz
 meğer dağında oturmamış mı?
 Kül-çoro'nun geldiğini gördü.
 Cediger'in oğlu Er-kıyaz
 Kül-çoro'yu çağırıldı,
 Kül-çoro hemen yanına gitti.
 Cediger'in oğlu Er-kıyaz
 çolak kara kısraktan
 onu çekip yere indirdi,

- Күл-чоронун төшүнө
Эр-кыяз минип алды дейт,
1600 бутундагы кепичи
Жедигердин Эр-кыяз
күл-чорону тепти'ле,
кош кабырга кыйрады!
Алдыгаткан Күл-чоро
- 1605** союлуп барып жыгылды!
Жатып эсти алды дейт,
Күл-чоро баш көтөрүп калды дейт.
Ай-чүрөккө барды дейт.
Жакшы тууган ай-чүрөк
- 1610** Күл-чорону көргөндө,
күйбөгөн жер күл болду,
жалындап жалбырт чок болду!
чыңырыгын жаспады;
чыңырган үнүн баспады!
- 1615** Алдыгаткан Күл-чорону
бир күчактап алды дейт:
'Айналайн Күл-чоро-
чолок кара байталды
"Минейн!" деген атп'эле,
- 1620** чырдамал кара кементей
"Кийейн!" деген тонб'эле?
Ылап бооры кешүдү,
эки көсү чишиди,
жоон ине, шона жип
- 1625** чырдамал кара кементей
бүтүндөй кылып берди дейт.
Байталга миндиң Күл-чоро,
Ай-чүрөк туруп айттың дейт:
'Айналайн Күл-чоро,
- 1630** атыңнын башын бура тур,
астың жерге тура тур!
Айсадан калган желеги,
эртеги өткөн жаңгысы,
алт'ай кылган белеги,
- 1635 a** Сейтек чунағы
өштөбөй өчүнде калар,
кектебей кегинде калар!
Эресе тартып эр жессе,
ат жалын тартып чоңойсо,
- 1640** эбин бир таап келип бак!
Атка минди Күл-чоро
жылкыны көстөй салды дейт.
Кул кечигип калды деп,
тогус бирдей жылкычы
- 1645** тогус атты миниптири:
'Күл-чоронун чоң жүрөк
аттай туйлап батпады,
байбиче эркек бала тууганга
Күл-чоро кошко жатпады!
- 1650** Күл-чоро сени оңдоibus,
сениң башың, Күл-чоро,
- Kül-çoronun töşünö
Er-kıyaz minip aldı déyt,
butundağı képiçi
Cédigerdin Ér-kıyaz
kül-çorunu tépti'le,
koş kabırğa kıyradı!
Aldığatkan Kül-çoro
soyulup barıp cııldı!
Catip ésti aldı déyt,
Kül-çoro baş kötürüp kaldı déyt.
Ay-çürükkö bardı déyt.
Cakşı tuuğan ay-çürüök
Kül-çorunu körgöndö,
küybögön cér kül boldu,
calındap calbirt çok boldu!-
çinliğin caspadi;
çinliğän ünün baspadi!
Aldığatkan Kül-çorunu
bir kuçaktap aldı déyt:
'Aynalayn Kül-çoro-
çolok kara baytaldi
"Mineyn!" dégen atp'éle,
çirdamal kara kémentey
"Kiyeyn!" dégen tonb'éle?
Ilap boori köşüdü,
éki kösü çișidi,
coon ine, şona cip
çirdamal kara kémentey
büütündey kilip bérdi déyt.
Baytalǵa mindiń Kül-çoro,
Ay-çürüök turup aytuń déyt:
'Aynalayn Kül-çoro,
atıńının başın bura tur,
astiń cérgé tura tur!
Aysadan kalǵan célegi,
értegi ötkön caňgısı,
alt'ay kilǵan bélegi,
a Séyték čunaǵı
öştöböy öçündö kalar,
kéktebey kéginde kalar!
Érese tartıp ér céssе,
at calın tartıp čoñoyo,
ébin bir taap kélip bak!
Atka mindi Kül-çoro
cılıkını köstöy saldı déyt.
Kul kéciğip kaldı dép,
toğus birdey cılıkçı
toğus attı miniptir:
'Kül-çoronusun čoń cürüök
attay tuylap batpadi,
baybiče érkek bala tuuğanǵa
Kül-çoro koşko catpadi!
Kül-çoro séni oñdoibus,
séniń başıń, Kül-çoro,
- Kül-çoro'nun gögsüne
Er-kıyaz çıkip oturdu,
ayağındaki çizme ile
Cediger'in oğlu Er-kıyaz,
Kül-çoro'yı tekmeledi,
bir kaç kaburgasını kırdı!
Zavallı Kül-çoro
yıkılıp yere yiğildi!
Yattığı yerde kendine geldi,
Kül-çoro başını kaldırdı.
Ay-çürüök'ün yanına vardi.
Güzel doğan Ay-çürüök
Kül-çoro'yı görünce,
yanmayan her tarafı kül oldu,
parlayıp kor gibi yandı!
Bir ağladı, bir ağladı;
ağlamasını da bastırmadı!
Zavallı Kül-çoro'yı
kucaklayıp sarıldı:
"Canım Kül-çoro,
şu çolak kara kısراك
bineyim dediğin at miydi?
Şu keçe astarlı kara aba
giyeyim dediğin elbise miydi?"
Ağlamaktan yüreği eridi,
iki gözü şitti,
kalın iğne, yün iplikle,
kaçe astarlı kara abasını
dikip düzeltti.
Sen kırşağına bindin Kül-çoro,
Ay-çürüök sen de ona şöyle dedin:
"Ah sevgili Kül-çoro,
atının başını çevir,
durduğun yerde dur!
kargidan kalan bu bayrak,
ondan kalan yegane,
altı aydan miras kalan,
a Seytek kulaksızı,
hep öç için yaşayacak,
alınmamış intikamı alacak.
Büyüyüp erkek olunca,
atı yelesinden çekip büyütünce,
bir bahane bulup gel de gör!"
Ata bindi Kül-çoro,
at sürüsüne yollandı.
Kôle gecikti diye,
dokuz at çobanı hep birden,
dokuz ata binmişti:
"Kül-çoro'nun yüce gönlü,
at gibi şaha kalktı,
baybiče erkek doğurdu diye,
Kül-çoro keçe çadırında kalmadı!
Kül-çoro seni islah edeceğiz,
senin başınızı, Kül-çoro,

- кол бакан-минен сомдойбус!"
Тогус бирдей жылкычы
тогус чочмор алды дейт,
1655 тогус чаап чыкты дейт-
чолок кара байталдан
Күл-чоро тоңкогуп жыгылды!
Күл-чородой батырды
колоттогу тикенек
- 1660** кокуйлатып жулдуруду-
отун алган Күл-чоро,
отту жаккан Күл-чоро,
казан аскан Күл-чоро,
карды салган Күл-чоро!-
- 1665** көрбөгөнү көр болду,
жебегени бок болду.
А Сейтек чунағы,
алты күндөн "Ата!" деп,
эки күндөн "Эне!" деп,
- 1670** чырпыктан жаа қылган турбайбы,
чыден оқтый қылган турбайбы?
'Как!' эткен карга койгон жок,
'Кук!' эткен кускун койгон жок!
Адалын бир дәбө қылып жииды дейт,
- 1675** жарды-минен жабыркай
Сейтек алкыш алып жатт'эле!
Алдыгаткан Күл-чоро
жылкычы-минен жүрдү дейт,
кабакка жүгүргөн турбайбы?
- 1680** Устүндөгү жаман кементей
тытып алган турбайбы?
Отоо башы Кара-бий,
ага жүгүрүп келген турбайбы?
'Айналайн Кара-бий,
- 1685** бир байталды берсөңчи!
Мен үйүмө барайн!
Устүмдөгү кементей
жик жигинен бөлүндү,
Ай-чүрөккө барайн!
- 1690** Жоон ийне, шоона жип,
ороо болсо, сайдырып,
кайта алыш келейн!"
Кара-бий туруп айтат дейт:
'Атаңын көрү, Күл-чоро,
- 1695** терең элем, кечирдим,
тәңис элем, өткүстүм!
Бүгүн барып бүгүн кел!
Бүгүннөн сен калсаң,
кайдой башынды кеспесем,
- 1700** судай канынды төкпөсөм,
"Кара-бий" атым курусун!"
Чолок кара байталды
Күл-чоро минип алды,
үйдү көстөй чугойду.
- 1705** Үйгө кирип барды дейт.
- kol bakan-minen somdoibus!"
Toğus birdey cılıçı
toğus çoçmor aldı déyt,
toğus çAAP çıktı déyt-
çolok kara baytaldan
Kül-çoro toñkoğup ciğildi!
Kül-çorodoy batırı
kolottoğu tikenek
kokuylatıp culturdu-
otun alğan Kül-çoro,
ottu cakkan Kül-çoro,
kazan askan Kül-çoro,
kardı salğan Kül-çoro!-
körbögü kör boldu,
cébegeyi bok boldu.
A Sények çunağı,
altı kündön "Ata!" dép,
éki kündön "Éne!" dép,
çırıptan caa kilğan turbayı,
çiden okty kilğan turbayı?
'Kak!' étken karğa koygon cok,
'Kuk!' étken kuskun koygon cok!
Adalın bir döbö kılıp ciydi déyt,
cardi-minen cabirkay
Sények alkış alıp catt'ele!
Aldığatkan Kül-çoro
cılıçı-minen cürdü déyt,
kabakka cügürögön turbayı?
Üstündögü caman kémentey
titip alğan turbayı?
Otoo başı Kara-biy,
ağa cügürüp kélgen turbayı?
'Aynalayn Kara-biy,
bir baytaldi bérseñci!
Mén üyümö barayn!
Üstümdögü kémentey
cik ciginen bölündü,
Ay-çürükkö barayn!
Coon iyne, şoona cip,
oroο bolso, saydırıp,
kayta alıp kéleyn!"
Kara-biy turup aytat déyt:
'Atañın körü, Kül-çoro,
téren élem, kécirdim,
téñis élem, ötküstüm!
Bugün barıp bugün kél!-
Bügündön sén kalsañ,
koydoy başınıdı késpesem,
suuday kaniñdi tökpösöm,
"Kara-biy" atım kurusun!"
Çolok kara baytaldı
Kül-çoro minip aldı,
üydü köstöy çugoydu.
Üygö kirip bardı déyt.
- sopa ile ezeceğiz!"
Dokuz at çobanı hep birden,
dokuz sopa aldılar,
dokuzu birden vurdular.
Çolak kara kısraktan
Kül-çoro yuvarlanıp yıkıldı!
Kül-çoro bahadırına
vadideki dikenleri,
inleterek yoldurdular.
Odun taşıyan Kül-çoro,
ateşi yakan Kül-çoro,
kazan kaynatan Kül-çoro,
karı temizleyen Kül-çoro!
bir görmediği şey mezar oldu,
bir yemediği şey bok oldu.
A Seytek kulaksızı,
altı günlük iken baba dedi,
iki günlük iken ana dedi,
değnekten yaylor yaptı,
kamıştan da ok yaptı.
Gak diyen karga bırakmadı,
guk diyen kuzgun koymadı!
Helal yiyeceği tepe gibi yiğdi,
fakirler ile muhtaçlar,
Seytek'i alkış ile yad ettiler.
Zavallı Kül-çoro
at çobanlarıyla yaşıyordu.
Kuytu bir köseye koştı,
üstündeki çırkin abayı
didikleyip paraladı.
Otağın başı Kara-biy'e
çıkip geldi.
'Canım Kara-biy,
bana bir kısık versene!
Evime bir gideyim!
Üzerimdeki aba
dikişlerinden hep ayrıldı,
Ay-çürük'e gideyim!
Kalın iğne, yün iplikle
deliklerini örsün,
tekrar dönüp geleyim!"
Kara-biy dedi ki:
"Uğursuz Kül-çoro,
vadi dedim atlattım,
deniz didim geçirdim!
Bugün git, bugün gel!
bir günden fazla kalırsan,
başını koynun gibi kesmezsem,
kanını su gibi dökmezsem,
Kara-biy adım kurusun!"
Çolak kara kısağı
alıp bindi Kül-çoro,
evine koşturdu.
Vardı girdi evine.

- Жедигердин Эр-кыяз
бир чакыртып алды дейт,
чолок кара байталдан
оодыра тартып салды дейт,
1710 төшүнө минип алды дейт,
кош кабырга кыйратты,
өлөр, өлбөс жан-минен
Күл-чоро башын көтөрдү,
Ай-чүрөккө барды дейт.
1715 Ылап айттың Ай-чүрөк:
'Айналайн Күл-чоро,
чолок кара байталды
'Минейн!' деген атп'эле,
үстүндөгү кементей
1720 "Кийейн!" деген тонб'эле?
Аргам жаман куурулду,
амалым жаман түгөндү.
Ат арыбас ай тууар,
атка салкын күн тууар-
1725 астың жерге тура тур!"
Жакши тууган Ай-чүрөк
Сейтекти эми чакырды:
'Айсадан калган желегим,
жаңыстан алт'ай калган белегим,
1730 соotttan калган куягым,
жаңыстан калган тұягым!-
А Сейтек чунагым,
карчыгымнын канаты,
түйгүнүмнүн тұмчугу,
1735 "Too-toruga минем!" деп,
денде олтурған атаңа
иylap чыгып бара бер,
мойнун кучактап ала көр!
Too-torуга минбесен,
1740 атып салған ок болсон,
чычып салған бок болсоң,
менин энелигим курусун!"
Бала ойноп кетип калды дейт,
Күл-чоро атка минип алды дейт,
1745 Күл-чоро кетип бара жатканын
бала көре койду дейт,
Ай-чүрөктүн айткан кептери
баланын эсине түшө калды дейт.
Денде олтурған Кыязга
1750 Сейтек иylap чыгып барды дейт:
'Айналайн атеке,
Too-torуга мен минем,
жылкы кошо мен барам!'
Мойнунан кучактап алат.
1755 Жедигердин Эр-кыяз
Күл-чорону чакырды.
Алдыгаткан Күл-чоро:
'Лепай таксыр?' дейди дейт.
Анда айттың Эр-кыяз:

Cédigérdin Ér-kıyaz
bir çakırıp aldı déyt,
çolok kara baytaldan
oodıra tartıp saldı déyt,
tösünö minip aldı déyt,
koş kabırğa kıyrattı,
ölör, ölbös can-minen
Kül-çoro başın kötördü,
Ay-çürükkö bardı déyt.
İlap ayttıñ Ay-çürüök:
'Aynalayn Kül-çoro,
çolok kara baytalı
'Mineyn!' dégen atp'ele,
üstündögү kémentey
'Kiyeyn!' dégen tonb'ele?
Arğam caman kuuruldu,
amalim caman tүgöndü.
At arıbas ay tuuar,
atka salkın kün tuuar-
astiñ cérgé tura tur!"
Cakşı tuuğan Ay-çürüök
Séytékti émi çakırdı:
'Aysadan kalğan célegim,
cañistan alt'ay kalğan bélegim,
soottan kalğan kuyağım,
cañistan kalğan tuyağım!-

A Séyték čunağım,
karçığamnın kanatı,
tuyğunumnumun tumchuğu,
"Too-toruǵa minem!" dép,
döndö olturǵan ataňa
iylap çığıp bara bér,
moynun kuçaktap ala kör!
Too-toruǵa minbeseň,
atip salǵan ok bolsoň,
çıçıp salǵan bok bolsoň,
ménin éneligim kurusun!"
Bala oynop kétip kaldi déyt,
Kül-çoro atka minip aldı déyt,
Kül-çoro kétip bara catkanın
bala körö koydu déyt,
Ay-çürüktün aytkan képteri
balanın ésine tüşö kaldi déyt.
Döndö olturǵan Kiyazǵa
Séyték iylap çığıp bardı déyt:
'Aynalayn ateke,
Too-toruǵa mén minem,
cılık koşo mén baram!'
Moynunan kuçaktap alat.
Cédigérdin Ér-kıyaz
Kül-çorunu çakırdı.
Aldıgatkan Kül-çoro:
'Lepay taksır?' déydi déyt.
Anda ayttıñ Ér-kıyaz:

Cediger'in oğlu Er-kıyaz
onu yanına çağırıldı,
çolak kara kısraktan
çekip aşağıya indirdi,
göğsünün üstüne çıktı,
birkaç kaburgasını çatırdattı,
canı çıkmış bir halde
Kül-çoro başını kaldırdı,
Ay-çürüök'ün yanına vardi.
Ağlayarak dedin ki Ay-çürüök:
"Canım Kül-çoro,
çolak kara kısrak
bineyim dediğin at mıydı?
Şu üstündeki aba
giyeyim dediğin elbise mıydı?
Güçüm artık tüketdi,
çarem artık kalmadı.
Atların yorulmayacağı ay doğar,
atları serinletecek gün doğar,
Durduğun yerde dur!"
Güzel doğan Ay-çürüök
Seytek'i şimdi çağırıldı:
"Kargıdan kalan bayrağım,
biricikten altı aylık kalan yadigarım,
silahtan kalan zırhım,
biricikten kalan evladım!
Ah benim Seytek kulaksızım,
kartalımlın kanadı,
beyaz atmamacım gagası,
Too-toru'ya bin de
dağda duran babamı
ağlayarak
kucakla da boynuna sarıl!
Too-toru'ya binmezsen,
kaybolup giden bir ok olacaksan,
sıçılmış bir bok isen
benim analığım kurusun!"
Çocuk oynayarak çıkıştı.
Kül-çoro ata bindi,
Kül-çoro giderken
çocuk onu gördü,
Ay-çürüök'ün söylediği sözler
çocuğun aklına geldi.
Dağda oturan Kiyaz'a
Seytek ağlayarak gitti:
"Canım babacıǵım,
Too-toru'ya bineyim de,
at sürüsünün yanına gideyim!"
Kucaklayıp boynuna sarıldı,
Cediger'in oğlu Er-kıyaz
Kül-çoro'yu çağırıldı.
Zavallı Kül-çoro,
"Arzun nedir, efendim?" dedi.
O zaman dedin ki Er-kıyaz:

- 1760** 'Атаңын көрү, чиктир кул,
сенин кылғаның көп болгон,
кылбаган ишиң жок болгон!-
Баланы Too-toruga mingizip,
жылқыга алып барып,
- 1765** үч күн жылқыда жассын!
Үч күндөн кийн, Күл-чоро,
үйге элең алып кел!
Үч күннөн кийн алыш келбесен,
кайдой башың кеспесем,
- 1770** суудай каның тәкпәсөм,
менин "Ар-кыяз" атым куруsun!"
Алдыгаткан Күл-чоро
баланы эрчитип алды дейт,
жылқыны чендел бард'эле.
- 1775** Anda айттың Күл-чоро:
'Айсадан калган желегим,
жаңғыстан калган белегим,
э Сейтек чунагым,
көргөн күнүм куруsun!
- 1780** ичкен суум куруsun!
Үйдөн кайтып келгенде,
тогус бирдей жылқычи
жолуман тосуп кылышы,
чолок кара байталдан
- 1785** жыга чаап салычы!
Анда Сейтек туруп айтат:
'Айналайн Қүлекө,
армансыс дүүнө болобу,
ажалсыс киши өлөбү?
- 1790** Укурук-минен сени ондосо,
ай-балка-минен сомдорbus!"
Анда айттың Күл-чоро:
'Айналайн чунагым-
тартканына ишендим,
тайча медер байладым:
- 1795** айтканына ишендим,
атча медер байладым!"
Алдыгаткан Күл-чоро
сүйнгөндөн дағ'эле
чолок кара байталды,
- 1800** айбыр-шайбыр жоргосу
жоргосуна салды дейт.
Тогус бирдей жылқычи
тогус келип чапт'эле-
чолок кара байталдан
- 1805** тоңкоюп барып жыгылды.
Сейтек чунак бу бала
эшик эндүү ай-балга
колунан эми алды дейт,
тогус бирдей жылқычи
- 1810** жыга чаап салды дейт!
Жерде жаткан Күл-чорону
атка мингисип алды.

'Atañın körü, çiktir kul,
sénin kilgannıñ köp bolgon,
kilbağan işiniñ çok bolgon!-
Balani Too-toruga mingizip,
cilkığa alıp barip,
üç kün cilkida cassın!
Üç kündön kiyn, Kül-çoro,
üygö éleñ alıp kél!
Üç kunnón kiyn alıp kélbesen,
koydoy başıñ késpesem,
suuday kaniñ tökpösöm,
ménin "Ar-kıyaz" atım kurusun!"
Aldıgatkan Kül-çoro
balani érçitip aldı déyt,
cilkını çéndep bard'éle.
Anda ayttıñ Kül-çoro:
'Aysadan kalğan célegim,
cañğıstan kalğan béllegim,
é Séyték çunağım,
körgön künüm kurusun,
içken suum kurusun!
Üydön kaytip kélgende,
toğus birdey cılıkı
columnan tosup kılıçı,
çolok kara baytaldan
ciğa çap salıcı!"
Anda Séyték turup aytat:
'Aynalayn Külökö,
armansıs düünö bolobu,
acalsız kişi ölbü?
Ukuruk-minen séni oñdoso,
ay-balka-minen somdorbus!"
Anda ayttıñ Kül-çoro:
'Aynalayn çunağım-
tartkanına işendim,
tayça méder bayladım:
aytkanına işendim,
atça méder bayladım!"
Aldıgatkan Kül-çoro
süyngöndön dağ'éle
çolok kara baytaldı,
aybir-şaybir corğosu
corğosuna saldı déyt.
Toğus birdey cılıkı
toğus kélép çapt'éle-
çolok kara baytaldan
toñkoyp barıp ciğildi.
Séyték çunak bu bala
éşik éndüü ay-balga
kolunan émi aldı déyt,
toğus birdey cılıkı
ciğa çap saldı déyt!
Cérde catkan Kül-çoronu
atka mingisip aldı.

"Uğursuz, mel'un kul,
yaptığın işler çok oluyor artık,
yapmadığın iş kalmadı!
Çocuğu Too-toru'ya bindir,
at sürüsunun yanına götür,
üç gün sürüde yatsın!
Üç günden sonra, Kül-çoro,
onu al eve getir!
Üç gün sonra getirmezsen,
başını koyn gibi kesmezsem,
kanını su gibi dökmezsem,
Er-kıyaz adım kurusun!"
Zavallı Kül-çoro,
çocuğu beraberinde götürdü,
süriye yaklaştılar.
O zaman Kül-çoro dedin ki:
"Kargıdan kalan bayrağım,
biricikten kalan yadigarım,
a Seytek kulaksızım,
ömürüm kurusun,
içtiğim su kurusun!
Evden dönüp geldiğimde
dokuz at çobanı hep birden,
yolumu gözleyecekler,
çolak kara kısraktan
beni yere yıkacaklar!"
O zaman Seytek dedi ki:
"Ey evgili Külökö,
acısız dünya olur mu,
ecelsiz insan olur mu?
Sopa ile sana ders verirlerse
biz de onları balta ile doğrarız!"
O zaman Kül-çoro dedin ki:
"Canım kulaksızım,
anana güvendim, çocuk gibi ümit
besledim,
sözlerine güvendim,
ümitle yaşadım!"
Zavallı Kül-çoro,
sevinç içinde
çolak kara kısrığı,
yürük atını
rahvan yürüyüşüne bıraktı.
Dokuz at çobanı hep birden,
dokuzu birden gelip saldırdı.
Çolak kara kısraktan
devrilip yere yıkıldı.
Seytek kulaksız, bu çocuk,
kapı kadar enli ay baltayı
şimdi eline aldı,
dokuz at çobanını hep birden,
vurup yere yıktı!
Yerde yatan Kül-çoro'yu
ata bindirdi.

- Жылаңаң кашты жылкычы!
Алдыгаткан Күл-чоро
- 1815** жолим үйгө барды дейт.
Батыр тууган бу Сейтек
жылкыны көстөй салды дейт,
туу бээ кармат алды дейт.
Жолум үйдүн эшигин
- 1820** жыга тартып салды дейт
казы-минен картага,
Күл-чорону майга
бөлөп салды дейт.
Жети күннөн кийн Сейтек
ачып алып караса,
- 1825** он далына чемирчек,
ою кесип салған кул,
май кайнатып кайган кул,
куу далы болгон далысы
майга жетилип калған турбайбы?
- 1830** Ачып алса караса,
алдыгаткан Күл-чоронун
кара көсү чолпондой,
эки бети эки даңыт тойгондой,
эки ийни эки киши конундай!
- 1835** Анда айтты Күл-чоро:
'Айналайн Сейтегим,
атка минип ала кой!
Жылкыны көстөй сала кой!
Көк-чебичти алып кел!'
- 1840** Атка минди бу Сейтек,
жылкыны көстөй чугайду,
Көк-чебичти алып келди.
Алдыгаткан Күл-чоро
токуп минип алды дейт,
- 1845** батыр тууган бу Сейтек
Тоо-торуга минип алды дейт.
Күл-чоро-минен Сейтек
Эр-кыяз көстөй жүрдү дейт.
Өкөө жарышып кирип барды дейт.
- 1850** Анда Күл-чоро туруп айтат дейт:
'Салам алейким, Эр-кыяз, төрөм!'
'Алейки салам, Күл-чоро, батыр!'
'Кагылайн Эр-кыяз, төрөм!'
'Айналайн Күл-чоро, батыр!'
- 1855** "Сатып ийсен бир күндүк,
саап ийсен миң күндүк!"
Курчалып куда болойн!
Кучакташып дос болойн!
Мени кылча жаман кыйбагын!"
- 1860** Анда айттың Күл-чоро:
'Оң далыма кемирчек, төрөм,
ою кесип салгандай, төрөм-
ата өчү барб'эле, төрөм,
энэ кеги барб'эле, төрөм?'
- 1865** Алдыгаткан Күл-чоро

Cilañaç kaştı cırkıçı!
Aldığatkan Kül-çoro
colim üygö bardı déyt.
Batır tuuğan bu Sýték
cırkıńı köstöy saldı déyt,
tuu bee karmap aldı déyt.
Colum üydün eşigin
ciğa tartıp saldı déyt
kazı-minen kartaga,
Kül-çoronı mayga
bölöp saldı déyt.
Céti kùnnón kiyn Sýték
açıp alıp karasa,
oñ dalına cémirçek,
oyo késip salğan kul,
may kaynatıp kayğan kul,
kuu dalı bolgon dalısı
mayga cétilip kalğan turbayı?
Açıpalsa karasa,
aldaǵatkan Kül-çoronun
kara kösü çolpondoy,
éki béti éki daňıt toygondoy,
éki iyni éki kişi koňunday!
Anda aytta Kül-çoro:
'Aynalayn Sýtégin,
atka minip ala koy!
Cırkıńı köstöy sala koy!
Kök-cébičti alıp kél!'
Atka mindi bu Sýték,
cırkıńı köstöy çugoydu,
Kök-cébičti alıp kéldi.
Aldığatkan Kül-çoro
tokup minip aldı déyt,
batır tuuğan bu Sýték
Too-toruǵa minip aldı déyt.
Kül-çoro-minen Sýték
Ér-kıyaz köstöy cürdü déyt.
Ököö carışip kirip bardı déyt.
Anda Kül-çoro turup aytat déyt:
'Salam aleykim, Ér-kıyaz, töröm!'
'Aleyki salam, Kül-çoro, batır!'
'Kaǵılayn Ér-kıyaz, töröm!'
'Aynalayn Kül-çoro, batır!
"Satıp iyseń bir kündük,
saap iyseń miń kündük!"
Kurçalıp kuda boloyn!
Kuçaktasıp dos boloyn!
Méni kılça caman kiybaǵın!"
Anda ayttań Kül-çoro:
'Oñ dalıma kémirçek, töröm,
oyo késip salğanday, töröm-
ata öcü barb'éle, töröm,
éné kégı barb'éle, töröm?'
Aldığatkan Kül-çoro

At çobanları čırçıplak kaçtı!
Zavallı Kül-çoro,
mandıra kulubesine gitti.
Bahardır doğan Seytek
sürüye doğru yollandı,
bir kısır kısrak yakaladı,
mandıra kulübesinin kapısını
yere devirip
yağ ile işkenbenin içine
Kül-çoro'yı yağ
içine sarıp sarmaladı.
Yedi günden sonra Seytek,
onu açıp bakınca,
sağ kürek kemiğinin
kıkıradı oyulan kölenin,
içine kaynar yağ akıtları kölenin,
oyulan kürek kemiği
yağda kuvvet bulmamış mı?
Açıp da bakınca ne görsün:
zavallı Kül-çoro'nun
kara gözü yıldız gibi,
iki yanağı iki semiz kurt gibi tombul,
iki omzu iki erkek kalçası gibi iri!
O zaman Kül-çoro dedi ki:
"Canım Seytek'im,
hemen atına bin sen!
At sürüsüne koş hemen!
Kök-çabič'i alıp gel!"
Ata bindi bu Seytek,
at sürüsünün olduğu tarafa koştu,
Kök-çabič'i alıp geldi.
Zavallı Kül-çoro
ati eyerleyip bindi,
bahardır doğan bu Seytek
Too-toruǵ'a bindi.
Kül-çoro ile Seytek,
Er-kıyaz'a gittiler.
İkisi yarışıp oraya vardılar.
Kül-çoro dedi ki:
"Selamaleyküm, Er-kıyaz, efendim!"
"Aleykümselam, Kül-çoro, bahadir!"
"Ey saygılı Er-kıyaz, efendim!"
"Canım Kül-çoro, bahadir!"
Hayvanı satarsan karı bir günlük,
sağar isen karı bin günlük!
Sarılıp dünür olalım!
Kucaklaşıp dost olalım!
Bana kıl kadar fenalık etme!"
O zaman Kül-çoro dedin ki:
"Sağ kürek kemiğimin, efendim,
kıkırdığını oyugunda, efendim,
ata öcü mü aldın, efendim,
ana intikamı mı aldın, efendim?"
Zavallı Kül-çoro,

кара болот кылышын
кармай алды сабынан,
сууруп алды кабынан
топчудай болгон башын

1870 тоголото чапты дейт!
Күл-чоро-минен бу Сейтек
атка минип калды дейт,
Каныкей истеп журду дейт.
Кудайдан тапкан Кан-чоро

1875 алдыгаткан Каныкей
кой кайтартып коюптур,
колуна таяк бериптири.
Каза-балаа кандарын,
карды салык бийлерин,

1880 өтүрүк сүйлөп жакшысын
Кан-чоро чогултуп алган
тур-байбы?

Кан-чоро айтат бу кепти:
'Манастин уулу Семетей
Алмамбет менин атамды

1885 бир өлтүрүп таштады:
Күл-чоронун атасын
жатык тилдү, шириң сөс,
жакшы тууган Ажыбай
бир өлтүрүп таштады!

1890 Анан үчүн өчүмдү алдым,
жаңысты жайлап бердим,
Эр-кыязга эм кирдим!"
Кан-чоронун айтканын
угуп турган Күл-чоро

1895 аттан ыргып түштү дейт,
Кан-чоронун кең көкүрөк жагы тәш
Күл-чоро алып бинди дейт,
буту-колун байлады,
босогоға таңып койду дейт.

1900 Куруп калган Каныкей
карши келген турбайбы?
Койду таштаган турбайбы?
Жүгүрүп жеткен турбайбы?
'Айналайн Күл-чоро, балам,

1905 барысын айтып нетейн, балам?—
Кан-чоронун канынан
бир кашык канын берсеңчи, балам!—
Ошонун канын ичейн!
Ічкеннен кийн мен өлөйн!"

1910 Каныкей Ак-албарсты алды дейт,
Кан-чорону жара тартып салды дейт,
Кан-чоронун канына тойду дейт!
Жакшы тууган бу Сейтек
торкодан талдан кийгисти,

1915 жоргодон талдан мингисти,
Каныкейди алып келди,
Ай-чүрөкту алып келди.
Үч күн анда тим жатты.

kara bolot kılıçın
karmay aldı sabınan,
suurup aldı kabınan
topçuday bolgon başın
togoloto çaptı déyt!

Kül-çoro-minen bu Sényék
atka minip kaldi déyt,
Kanikéy istep cürdü déyt.
Kudaydan tapkan Kan-çoro
aldıgatkán Kanikéy
koy kaytartıp koypurtur,
koluna tayak bériptir.
Kaza-balaa kandarın,
kardı salık biyelerin,
ötürük süylöp cakşısın
Kan-çoro çögultüp alğan
tur-bayı?

Kan-çoro aytat bu képti:
'Manastın uulu Sémétéy
Almambét ménin atamdi
bir öltürüp taştadı:
Kül-çorónun atasın
catık tildü, şirin sös,
cakşı tuuğan Acıbay
bir öltürüp taştadı!

Anan üçün ölçümdü aldım,
cañisti caylap bérdim,
Ér-kıyazğa ém kirdim!"
Kan-çorónun aytkanın
ugup turğan Kül-çoro
attan irğıp tüstü déyt,

Kan-çorónun kěñ kökürök cağı töş
Kül-çoro alıp bindi déyt,
butu-kolun bayladı,
bosogogo tañip koydu déyt.
Kurup kalğan Kanikéy
karşı kélgen turbayı?
Koydu taştagan turbayı?
Cügürüp cétken turbayı?
'Aynalayn Kül-çoro, balam,
barısın aytip néteyn, balam?—
Kan-çorónun kanınan
bir kaşık kanın bérseñçi, balam!—
Oşonun kanın içeyn!

İçkennen kiyn mén ölöyn!"
Kanikéy Ak-albarsti aldı déyt,
Kan-çorónu cara tartıp saldı déyt,
Kan-çorónun kanına toydu déyt!
Cakşı tuuğan bu Sényék
torkodan taldad kiygisti,
corğodon taldad mingisti,
Kanikéyi alıp kéldi,
Ay-gürökü alıp kéldi.
Üç kün anda tim cattı.

kara çelik kılıçını
tuttu sapından,
sıyırip çıkardı kınından,
düğme gibi başını
kesip yere yuvarladı!"
Kül-çoro ile bu Seytek
hemen ata bindiler,
Kanikéy'i bulmağa gittiler.
Allah'tan bulan Kül-çoro
zavallı Kanikéy'in
eline bir değnek vermiş,
koyunların başına koymuş.
Belalı hanları,
karnı sarkık beyleri,
yalan söyleyen efendileri
Kan-çoro toplayıp buraya
getirmez mi?

Kan-çoro şu sözleri söyledi:
'Manasın oğlu Semetey,
benim babam Almambet'i
öldürdü.

Kül-çoro'nun babasını
tatlı dilli, şirin sözlü,
güzel doğan Acıbay'ı
öldürdü!

Böylece öcümü aldım,
o tek adamı yok ettim,
Er-kıyaz'ın yanına girdim!"
Kan-çoro'nun dediğini
iştirip duyan Kül-çoro
hemen atından sıçradı,

Kan-çoro'nun geniş göğsüne,
Kül-çoro çullanıp bindi,
elini ayağını bağladı,
kapının eşiğine bağladı.
Kuruyup kalan Kanikéy
ona doğru gelmiyor mu?
Koyunları bırakmadı mı?
Ona doğru yaklaşmıyor mu?
"Ah sevgili Kül-çoro, oğlum,
her şeyi anlaysam ne fayda, oğlum,
Kan-çoro'nun kanından,
bana bir kaşık kan ver, oğlum!
Onun kanını içeyim!
İçiktiken sonra öleyim!"

Kanikéy kılıcı aldı,
Kan-çoro'yu vurup yaraladı,
Kan-çoro'nun kanına doydu!
Güzel doğan bu Seytek
ona ipektan bir elbise giydirdi,
yürük atın üstüne bindirdi,
Kanikéy'i aldı,
Ay-çürük'e götürdü.
Üç gün orada keyif etti.

Үч күннөн кийн көчүрдү,
1920 кең Кол-ата боюнда,
 кең Таластын оюнда,
 анда жаткан Эр Манас
 ўй тиккен жерге ўй тики,
 Үч-кошой-минен Таласты
1925 кыймылдатпай тутту дейт-
 ‘Аяғы Талас, баш Ташкен,
 акым түшүп жатты!’ дейт.

Üç künön kiyн köçürdü,
 kěñ Kol-ata boyunda,
 kěñ Talastın oyunda,
 anda caikan Ér Manas
 üy tikken cérgé üy tiki,
 Üç-koşoy-minen Talasti
 kiumildatpay tuttu déyt-
 ‘Ayağı Talas, baş Taşkén,
 akım tüşüp cattı!’ déyt.

Üç gün sonra göçe koyuldu,
 geniş Kol-ata suyu boyunda,
 geniş Talas ovasında,
 Er Manas'ın yaşadığı yerde
 onun ev kurdugu yerde ev kurdu,
 Üç-koşoy ile Talas'ı
 mekan tutup
 Talas'tan Taşkent'e
 hüküm sürdürdü.

DÜZELTMELER VE NOTLAR

Aşağıdaki bölümlerde metin üzerinde bazı notlar verilmiş, Radloff derlemesi üzerinde Hatto'nun yapmış olduğu düzeltmeler ile düzeltmeler konusunda Hatto'dan ayrıldığımız hususlar gösterilmiştir.

I. 22 R tünüböt. 43 R çüştüdey. 44 R mistidey. 67 R sölödü. 76 R céñe. 86 R atanamın. 88 R Medineni. 99 R kir kéçü. 106 R Kopolunu. 114 R sérgetip. 117 R Kotyonun. 129 R Kotyo. 130 R Babédin. 131 R Kotyo. 136 R égine.

Notlar: 21 Kisır kadınlar Allah'tan çocuk istemek için gölgesinde evliya yatan elma ağaçlarının altında yuvarlanırlar. 29 "iyi mahvetmek", "iyi yok etmek", haraç almak manasındadır.

II. 78 R Izik. 136 R martuulap. 146 R Kanıñ. 158 R atyayım. 167 R Kökrökkö. 181 R Kökröktö. 190 R Kanın. 192 R Oyrottu. 210 R eley. 221 R busumar. 243 R arman, krş. 254 ormon. 250 R uk. 273 R ouustun. 301 R çabıcı. 302 R tögütü. 305 R bédene. 311 R sölöstüm. 352 R tétingin. 361 R kılıp. 372 R ciyindin. 401 R bérişteriñ. 402 R kotyom=403. 406 R cilekti. 409 R Kökröktö. 426 R'un numaralamasında bir hata olmalı. 428 R kiykrağın. 431 R budan. 432 R topugun. 447 R bérگ'. 449 R Aylañkis. 451 uçaşkan. 470 R tügölböy. 472 R Tamayağıñ. 474 R Kéliñce. 478 R ağrap. 480 R Kökröktö. 483 R suday. 498 R süülösündöy kérilip. 501 R cittanam. 502 R Buday. 539 R ugún. 548 R Buday. 566 R Buday. 567 R buruksurğan. 575 R kandıl. 585 R budandın. 597 R cilkisin. 598 R kuuğının. 603 R takımın. 606 R Kündö. 609 R çakkanı. 614 R içinde. 622 R érikti. 624 R Buruksurğan. 625 R kökör=626. 639 R koydu. 640 R martuulap. 644 R Martuulağan. 647 R Buday. 650 R býyt=652. 658 R Buday. 659 R buruksurğan. 664 R býyt=666. 678 R toprak. 681 R çibrata. 683 R cérgirete. 684 R bény soyurun. 685 R soyurun. 690 R bé. 708 R tom ayağın. 730 R Buday=734... 735 R ulu. 743 R kénseñip. 744 R téñseñip. 749 R Ménde=753. 759 R cazataym. 769 R Al'atekeñ. 772 R tüdüğünñen. 775 R tom ayağın. 785 R eley. 801 R köktü. 816 R aliykemin. 847 R kénseñip. 848 R téñseñip. 851 R ulukmá. 852 R ulukması. 856 R rískeste. 873 R belyi. 874 R ayılıuu dan. 894 R éleñ=895. 899 R kökröktö. 908 R sorgok. 909 R térgedes. 918 R kénseñip. 919 téñseñip. 926 R kétet, krş. 954. 934 R Aylañkus. 944 R kisem. 946 R bödösüp. 947 R ödösüp. 954 R dégenge. 958 R körün, krş. 962 körü. 963 R Sakalın. 969 R keliñdi. 970 R könçök. 977 R ulu=978. 993 R çilmalarınan çappasam. 1009 R Oorçı. 1010 R oğulu, krş. 491 R oğolo. 1011 R Kara Çasñin. 1012 R cuup=1016, 1026, 1028. 1015 R şetik. 1023 R Buruksurğan. 1034 R küçü ittey, krş. 496. 1085 R inine. 1088 R işiñ. 1089 R bérgeñce, krş. 1086 bérgeñce. 1093 R işi. 1109 R alakanı. 1138 R -minen. 1141 R -minen. 1142 R Kutunaydan. 1143 R Kuulyağan. 1146 R Ak Bolton, krş. 4. bölüm 1495. 1147 R Bauke. 1149 R tonum. 1150 R suum Sazam. 1153 R Alamandı irçi. 1155 R buzulganda. 1158 R Kéneşti. 1164 R kırındar. 1167 R Kara Bayr, Kazalat. 1170 R türükey. 1193 R kaşına. 1198 R azi bélé (Hatto: Azibéle, koruyucu melek). 1220 R bik zéri. 1237 R Kómürünü. 1238 R köñükü. 1240 R suk Başat. 1244 R kartağı. 1247 R cöölögön. 1250 R turnçüyü. 1266 R kurandar. 1267 özümö. 1268 R ayan (hatto: Ayan, ruh). 1296 R andı. 1324 R tayan. 1326 R kay bérén. 1332 R ötkürçü. 1345 R kandın azis balası. 1349 R kay bérén. 1353 R kandın azis balası. 1362 R Koñroolu aydıñ Koşobis. 1373 R tüzögön. 1377 = 1379 R ayanı (Hatto: Ayanı, ruh). 1392 R acoosının (?). 1397 R ukuminen. 1411 R Kabırgası kancır bucır kara too. 1412 R karağan ordo tikse biliñgis. 1426 R koktoloy çan ürotköñ. 1433 R al coosının kímarbis. 1442 R Namağenge. 1447 R Çatkan. 1448 R Çapaç. 1475 R kum belden=1477. 1478 R kara taş=1479. 1483 R işteme. 1491 R özündö. 1501 R Coloy. 1506 R élteletip. 1527 R saptu. 1532 R colu tügöldü. 1533 R kum bélge. 1627 R sózüm. 1684 R ukşuñb'ele. 1703 R kaymatip. 1705 R Nar=1709. 1711 R zéri. 1712 R öktön. 1719 R ötkürsün. 1728 R züñgö. 1731 R kör. 1732 R késsin. 1749 R Sirek. 1751 R pudayga. 1767 R atrğıt=1794. 1770 R at. 1783 R şügürbü. 1814 R ürü=1817. 1835 R ör'.

III. 9 R'un numaralamsında hata var. 12 R at. 15 R készine. 28 R çunkurçak kılamın. 30 R olyo kılamın. 42 R orustu. 47 R curtlu. 56 R Kalşar. 60 R celegin. 83 R kara kér. 87 R cetpeyt. 93 R alalu. 101 R cergelep kelgen... 102 ceke. 106 R kürönçülüöy. 108 R cügündü. 113 R kulya. 128 R késkemin. 134 R oltyo. 140 R kanyığama. 152 R toro. 153 R toruuna=158. 166 R bu satırları Kökçö'ye atfediyor. 167 R koñşu... kañşila. 180 R öltür-albay. 187 R ölölgüçö. 190-193 R bu satırları Kökçö'ye atfediyor. 192 R készine. 203 R sölöspöy. 221 R bergen. 222 R edeme=223. 226 R camam. 244 R ber. 252 R ayaldın. 267 R ne. 274 R sarım. 279 R bödölüp. 290 R koyo! koyo! ve 292 Koyom! 296 R Acıbaydı. 298 R Alman Bétti. 303 R Dürsün. 305 R Kündürdü ulu. 321 R cétkerip. 323 R Koyom! 329 R kötürüp, krs. 328. 337 R éñikerip. 359 R sarida kérede. 376 R Kalçarnın. 402 R üñkürde. 403 R Kodoş. 408 R Élemen. 409 R erin. 427 R zordosun. 428 R kordosun, krs. 429 R kilasañ... 435 R ér Cambırçın. 436 R bolgomun. 439 R sénimiyyen. 442 R edem. 446 R tişi. 453 R céñderip. 454 R köndörüp. 464 R Teciktin. 466 R oruska. 471 R kétíne. 482 R öñgü. 484 R azik. 492 R kökörök. 499 R kebim=500. 502 kasagañ. 510 R kaşin kérgeymen. 530 R Kyoştu. 544 R ulu. 560 R Şoruktun. 561 R olyolop. 565 R tistegin. 566 R istegin. 594 R séníñ. 598 R sumbatinan. 613 R küyölüp. 621 R cerde. 632 R kisın. 633 R ede. 634 R celpingen. 639 R ene. 645 R sülüp. 691 R Şoruktun. 692 R olyolop, korgondon. 695 R tistedim. 696 R istedim. 701 R kétmen-minen. 706 R uluma. 709 R çoçkonun késip. 710 R kanyığamä. 713 R uluma. 721 R Kırğıstin. 733 R atalğan. 737 R aydar. 741 R kürökü. 751 R ay éliñdin. 761 R buragin. 763 R kuldarina. 771 R ulu. 773 R aliptin. 774 R kılamın. 775 R ulu. 777 R corolor. 786 R çñigirduu. 807 R én. 826 R uluma. 828 R casağanın. 832 R kelin. 852 R érineçi. 855 R cirtirip. 859 R tüktötö. 893 R olyo céserin. 896 R başkasın. 897 R titi. 900 orustan. 901 padısa maa. 903 R kisın.berbes. 928 R ciydi. 929 R kelgen. 930 R kérgin. 931 R ulum. 940 R dep. 949 R Mérgi. 951 R bacı, krs. 925; 957. 963 R olyo=965. 964 R kélinen. 972 R çıkarip. 974 R barçan=978. 976 R bulun. 979 R buzuñar. 992 R oy=1028. 993 R kelgin. 997 R siyrdi. 1001 R kélbebi. 1003 R Aygkaniday. 1005 R bololu. 1016 R Bos-adır bolpoñdu tooni. 1027 R aidiñar. 1041 R dürmöttü. 1042 R aşına. 1046 R baylalip. 1056 R minin. 1067 R titi. 1071 R Barekeldey. 1072 R maşır. 1077 R koryundu. 1081 R kelgende. 1097 R kilaytip. 1100 R aşınıp. 1115 R aldında ačka. 1123 R cürürüp. 1127 R keldi=1128; 1129; 1148. 1128 R célpidegen. 1131 R ögün. 1136 R osuna. 1150 R nemeni. 1151 R sllgan. 1160 R keliñer. 1166 R kandi. 1188 R kynadan. 1194 R kizi=1203. 1196 R caan. 1210..., 1212... *ayrı birer satır olabilir.* 1224 R tögöçü. 1229 R cerinden. 1236 R kögüm kérip. 1237 R parça. 1238 R tağılip. 1239 R uppaga. 1253 R Aytkaniday. 1268 R şipirip. ceydi. 1292 R ootkön. 1299 R oy. 1308 R ata. 1330 R baltır ak. 1346 R Sarı kérédey. 1348 ulu. 1363 R eken=1364. 1369 R sa. 1370 R ciyrme, krs. 1420 ciurma=1422. 1376 R dooli=1378; 1380. 2386 R akırıp(?). 1391 R börö. 1405 R dünögö. 1408 R Döñ ulu kart. 1410 R Çiyrdi. Çin. 1411 R ulu. 1417 R çayridi. 1448 R célbigej. 1452 R ok circa atalbas. 1455 R éli. 1458 R Seyit. 1479 R Kara Alaman, Köy Téyik. 1483 R korbolorun. 1488 R éyesin. 1492 R süülöñ-kü. 1493 R atkasıp=1495. 1514 R olyodop. 1521 R olyo. 1532 R süülösö=1534. 1549 R kéliñer. 1557 R çacın. 1558 R çarayıñ, krs. 1555. 1562 R kaçsa. 1567 R çiñki=1569. éyem. 1568 R çiñgel=1570. éykam. 1576 R süülögön. 1580 R téñdisine. 1589 R célerden. 1595 R éyekem. 1601 R üýt. 1609 R kilaytip. 1619 R töbüsü. 1621 R çacım. 1622 R Alman Bétti çinim. 1629 R ékendey. 1645 R süülögön. **R'un numaralamasında hata var** 1656 R bulu. 1659 R takka. 1682 R Kökçökös-minen Kamañ Kös. 1683 R uru. 1690 R Uç. 1691 R Ukerçinin. 1698 R tizil içip. 1702 R Sérik. 1705 Sülögönü. 1706 R çilin. 1713 R Seyt. 1721 R Dürsün. 1730 R susağanda. 1737 R Sérik. 1744 R ulu. 1745 R kirse. 1748 R Kidayga. 1750 R kanyığa. 1752 R Oñkogor. 1753 R Kalçarga. 1754 R elek. 1755 R Urgonşkö. 1760 R oruska. 1763 R Kalçardin. 1767 R Téyiktin. 1770 R koygon. 1786 R bulku. 1792 R sarayan. 1802 R tişki. 1805 R ötkürbü. 1812 R süülögön. 1814 R toro. 1818 R céren. 1844 R Tuğandi. kötürgün. 1845 R böktürgün. 1849 R tün. 1850 R tündüktön. 1851 R Mamas. 1852 R émçikten. 1855 R Dölöt. 1856 R kékirktey. 1864 R Soorunçu. Dalıcı. 1866 R uluñun. 1870 R porçuk attiñ. 1875 R öründön. 1878 R alçasin. 1884 R Conoyl'. 1885 R Kaybattuu. 1899 R ulun. 1904 R cirgaylı. 1905 R bolyoşkon. 1911 R uluna. 1935 R baydañan. 1961 R bilgesis=1963. 1962 R barin=1964. 1963 R bayın. 1969 R süülögön. 1976 R aytkanındı, krs. 1999 R aytkanımda. 1978 R dankı. 1983 R süülögön. 1987 R köönönö. 1989 R Berikeldi. 1995 R cirgak. 2022 R tuğan. 2023 R küütü. 2025 R ügölsö. 2026 R bergen. 2035 R sart=2039. 2036 R diybançılık. 2040 R Dölöt. 2041 R kékirktey. 2045 R tündüktön. 2047 R kuray. 2057 R Shaúrkitin. 2068 R kartay. 2075 R kabırğıası. 2085 R çumkar. 2092 R ılatıldı. 2100 R ku. 2102 R kibirğan. 2107 R beriştени. 2111 R ezin. 2126 R kurkuldatın. 2128 R cémi=2141. 2129 R ku. 2134 R kabırğıası. 2141 R cébesiñ. 2143 R çumkar. 2148 R tün. 2149 R tündüktön. 2150 R célbigej. 2154 R Kaníkeydin. 2155 R kuray. 2161 R Dölöt. 2162 R kékirktey. 2166 R émdi. 2172 R töböydöy. 2175 R Dölöt. 2176 R kékirktey. 2184 R téptedi. 2191 R kiyan. 2192 R çumkarın. 2195 R Conoyl'. 2206 R kakşa. 2207 birildep. 2208 R atakem. 2219 R koltoy. 2229 R kösü. 2235 R Dölöt. 2246 R térbendey. 2247 R teñistey. 2253 R

çumkar=2259. 2262 R kelseñçi. 2267 R çumkari. 2271 R Dölöt. 2280 R çumkar=2288. 2291 R ayırıp. 2319 R añtar=2324. 2323 R Kartay. 2325 R toro. 2326 R torul. 2332 R çumkar. 2346 R çumkar. 2366 R Ayu Bay. 2367 R şıpsabayt. 2402 R ulu=2407; 2417. 2409 R maktangan. 2419 R kölpülüp. 2429 R Manastın. 2430 R ul. 2435 R susap. 2442 R özöndü. 2444 R Maydamda. 2448 R tipti. 2449 R taktasın. 2453 R arbıyin. 2456 R ayatı, kürsü, unanda. 2457 R Manastın. 2460 R çumkar=2474; 2492. 2483 R Manastı bölök. 2484 R bérmetken. 2486 R cölüp. 2488 R Törtösün. 2490 R Koyom. 2501 R ulu. 2517 R Atakeñ. 2523 R arığan. 2525 R ulu. 2528 R ul=2530. 2533 R sunun. 2535 R ulu. 2539 R çoroñun. 2543 R némeni=2544... 2560 R tu. 2583 R çumkarın. 2587 R Méndilinin. 2592 R kiretpegen. 2594 R tiyetpegen. 2605 R kördögü. 2610 R çacın. 2614 R ulu. 2620 R délberip. 2623 R üstünö. 2625 R kötürdü. 2631 R aş. 2632 R karı Kandı. 2653 R döböldöy. 2658-2665 R suğa. 2661 R Ayu Bay. 2676 R Manastı 'köskö il!' dédi (sprach zu Manas ér). 2681 cutup tur! 2682 R tutup tur!

IV. 33 R dönöndön baş. 36 R soyom=37; 38. 38 R basın. 40 R tokoylu. 41 R bataçı. 66 R ayu, krş. 5. bölüm 975. 67 R béléstey. 77 R érke. 79 R batası. 86 R kényesi. 90 R mindesi. 99 R Alpay-imet. 109 R Akpay Mamet. 116 R kök döböñün. 120 R Kün-tumuş. 123 R Kara-doo. 129 R Koyon. 132 R Érgeç. it. 137 R kanın. 142 R égine. 144 R orustun. 152 R kızıl. 164 R Tooteñşir. 167 R Mís-Burçak. 188 R cérdene. 192 R Şibi kéntke. 194 R Kara bura. 198 R Uç; açamın. 199 R Su-samırıga. 213 R Koora-kottu. 215 R Ak-cak-oydu. 217 R közöñün. 228 R Tuuluktan. 230 R Baktı-kuray, krş. 889 R Baktı-kuuray. 239 R cayda. 247 R toy. 261 R ödö. 271 R kayrataniп. 285 R Cayma Kökül caş uul. 290 R sirkirap. 298 R tigendey. 305 R kuygaška. 313 R kördüñbö. 315 R Cayma Kökül caş uul. 325 R körüşüp. 336 R odura. 339 R Érten. 343 R ak kulağa. 357 R Kargarday. 358 R Kara tölögüm. 360 R Türsün Taylak Şuutum. 362 R Kaman, Coypur, Şuutum. 363 R Üşün, Ümöt, caysaň éki uul. 365 R Kök. 368 R kırktıñ; Kırğıldım. 369 R minen. 372 R bos uul. 375 R kaçibak. 376 R örmögün. 383 R Narımdı. 384 R üstündö. 389 R türkögö=404. 402 R cétilerip. 407 R ak bolçoñdu. 409 kérbiştetip. 410 R Tögörötön. 411 R aratıp. 431 R alaçι. 438 R karça. 439 R Abila Cañgır (?) Kan Koyom. 445 R tuun. 451 R Mündü. 459 R künkö. 461 R Koyomo. 463 R égine. 465 R ütyügündöy. 476 R casağan. 480 R Cayma Kökül caş uul. 481 R kilalap. 483 R kisti. 506 R ciyndin. 509 R éldin özün. 522 R caydan. 532 R ciyndi. 539 R ciyndi. 540 Ak korgon kénttin. 547 R aytasar. 548 R séninñ. 558 R attı. 561 R ak albars. 564 R altı şer. 570 R ağısti. 571 R tübösün. 574 R ak albars. 579 R coryuñ. 586 R ciyndi vb. 590 R keresi. 610 çalbir. 621 R uç. 647 R sumbatuu. 651 R Éberegen. 669 R kalkan too. 670 R oron too. 673 R suksalğan. 676 R Cölönüş. 682 R aç buudan. 684 R émesi. 688 R dülüö. 722 R coor kér. 728 R bos bienin. 729 R tor'aygır. 732 R kar'aygırdañ. 733 R kart. 734 R coor. 735 R corço. 738 R dañ-minen. 739 R mustaka. 750 R Issık köldü. 751 R Tamğanı. 787 R Manı-kérdi=788; 822 vb. 791 R kök taşın. 799 R as Kırğıs. 801 R Bay Kazak. 802 R tüşügnö. 837 ak kulağa. 846 R Aleükö. 859 R élçin. 865 R it içpestin ala köl. 877 R Ak Kulağa. 886 R ali=901. 894 R kazan baktay. 911 R Çayan. 915 R açılanıp. 921 R çakırıruça. 928 R kuu kémpir. 941 R baydın. 943 R tögörötö. 944 R Cér. 945 R Kazatar=950. 949 R boğonu. 953 R casına. 956 R mal. 958 R Kazatar. 960 R alasın. 962 R alası. 988 R toløy. 991 R şaskı, krş. 994 çaskı 1015 R Too-téñserimen. 1023 R cañis=1027. 1032 R Barık-Balakçan. 1035 R mindesi. 1038-1040 R bu konuþmayı 1038'de bitiriyor. 1052 R Kızıl-Baş Ooğan. 1053 R érkeyip. 1057 R Alp-Aymet. 1071 cék ötük. 1073 R ak bulçuñdun. 1080 R keresi. 1122 R ortoñ. 1137 R Aş atkısın. 1142 R dandalğa. 1172 R tırmağına. 1190 R kabak atar. 1202 R kamaldan. 1203 R alasınan. 1204 R alasın. 1216 R özü. 1243 R cürükmün. R bu konuþmayı 1245'te bitiriyor. 1298 R Ooğanın. Bu satır eklenti duruyor. 1305 R ötkürüp. 1306 R kölöñkügö. 1313 R sanga. 1318 R ér nazar. 1325 R altarağın. 1337 R calında. 1349 R imla sekli hep Oroñgo. 1383 R aç buudanı=1394. 1393 R bétine. 1407 R peni. 1408 R sır téñistin. 1409 R tırılıp. 1421 R Ököm. 1423 R Sırdayraşa. 1429 R surğulap. 1434 R car Masarğı. 1444 R Car Masarğı. 1447 R Koygaška. 1448 R Sapkaška. 1455 R alaştağan. 1456 R manastağan. 1458 R kérgilçek. 1466 R Barık Balakçan. 1479 R kudası. 1485 R Muratım. 1487 R Écemden. Cenim. 1496 R Koñrooli. 1498 R Coorunu. 1500 R Şuutum. 1522 R çacipay. 1526 R baturaya. 1538 R buudanda (veya buudan-da?). 1542 R Koy kaşkasın. çoğultur. 1550 R kurağan. 1555 R kısık, krş. 1564 kızık. 1574 R türüşüp. 1587 R colu. 1592 R tögörötö. 1603 R éldü. 1607 R cötkördü, krş. 1582. 1619 R altı baydın aralda, krş. 1663 R Altı baydın araanda; 4. bölüm 232 aralğa. 1622 R éli. 1631 R Narğı. 1649 R céttine. 1651 R anda. 1653 R Abılay Cañgır Kan Kocoñ. 1656 R Koñroolu. 1661 R Kol-ata. 1708 R karooçık tır kul. 1718 R céginde=1734; 1743. 1732 R Çalğıńga. 1737 R tögöröttö. 1738 R aratıp=1739. 1746 R orunǵalı. 1748 R céri. 1749 R tiyyeli. 1762 R orgo. 1770 R saa. 1772 R ulu kişi Ul bike. 1775 R bérirmin, krş. 1813; 1815; 1818; 1821. 1781 R ubalı kerim. 1782 R körün tür. 1787 R catın. 1791 R karaçanı. 1801 R künçö. 1803 R topo, krş. 1726 topo 1808 R képtin ilibeyt. 1813 R basırmın. 1815 R Çélkakte, cétiřmin. 1818 R cétiřmin. 1821 R basırmın. 1826 R Koopını. 1832 R alkından. 1841 R künü. 1851 R kaşkayıtar. 1860 R koyrottuu. 1896 R Kandırağın.

1898 R beldemçin. 1909 R kazan baktay=1933. 1912 R tu=1937. 1914 R éten. 1916 R kan-kor. 1928 R tusun. 1948 R alam. 1952 R su. 1963 R tu=1986. 1987 R altarağın. 2010 R tögörötö=2014. 2012 R anday. 2016 R kayrata tuuğan. 2021 R kiyntin. 2036 R bas. 2049 R kürküröp. 2063 R tüttü. 2068 R ayalıñının. 2071 R kurağan. 2078 R Kazan baktay. 2081 R tu. 2095 R saltanim. 2105 R işin. 2109 R altarağın. 2110 R möndü murut. 2111 R cabı murut. 2113 R suğa. 2120 R kalıp. 2129 R kélti. 2133 R ulu kısın Ul' Bike. 2143 ciydim=2145; 2147 vb. 2164 R añkay. 2169 R ulu kısı Ulu Biké. 2189 R béremim.

V. 4 R Börök. 6 R Çoruk. 13 R cél mayıñga. 16 R kiyirip. 20 R talayı=21; 29; 30. 49 R Çoruk. 50 R üyündön, krş. 7 üyenön. 67 R örökçö. 69 R tinç, krş. 2174 R tiñ=2361. 73 R tartırıp. 77 R ubalı. 87 R çarkıldayt. 88 R karkıldayt. 89 R sorkuldayt. 98 R bayloon=113. 101 R kökördü. 212 R cirme. 222 R idiñ. 233 R oosına. 263 R suun. 270 R katının. 276 R aykırinan. 281 R corço. 282 R çogdurata. 284 R kaska tat. 286 R ak krla tursa. 289 R töñdü. 291 R Ak Balanın. 292 R Kiranşalbay. Şuutum. 293 R Koñrooli. 296 R bés töñgö. 298 R aratıp. 299 R körüngöndü. 304 R bém 305-308. 305 R attımdı. 335 R éñige déñige. 376 R ku. 384 krş. 401 R kuu. 383 R isten. 385 R kulcuğan. 392 R cétkan. 397 R kéttiñ Almam Bét. 407 R çöttü. 414 R coroo. 416 R Ku. 433 R okçodon. 443 R cayn. 445 R Kırımgä aarip. 454 R Çağanday. 455 R Ağanday. 466 R koy-ñaşka=473. 485 R Çoruktun. 488 R balasın. 490 R kimge. 497 R börtü kalım. 499 R arkamda calı, krş. 542. 500 R astımda kuyruk, krş. 541. 506 R sor. 511 R suyuñcü. 530 R çöttü. 536 R sürüñcü=540. 551 R Çoruktuñ. 555 R bol-élek. 556 R oñ-élek=557. 561 R körsöñ. 563 R körsöñ. 589 R kulcuğan. 593 R aytpada. 595 R Adıyan. 614 R Kızılıktin. 616 R Kaşkar. 623 R ku. 629 R Kulata. krş. 660 R Kol-ata. 639 R kimkat. 640 R sar'. 648 R suday. 653 R urt. 655 R Kopunu. 656 R Irkaytını. 660 R Kol-ata. 662 R Kaba-atar Koş-Kaçat. 664 R Ca kolottoy. 674 R baçın. 683 R buu. 686 R bat. 701 R Kün-kay. 707 R öcköröñtü (?). 723 R éley=724. 725 cañgırakti. 726 R taman. 729 R tişman. 733 R ékendey. 735 R ele kalmak' ay. 745 R karañ. 747 R étini. 748 R toyor bu. 767 R cérin. 768 R émçegim. 781 R Ubalı. 784 R kéyrilip. 787 R burğuçak, krş. 86. 788 R soorinday şarkıldayt. 790 R çinyıraluu. 804 R ayu, krş. 975 ayuu. 825 R çuştaldan. 826 R tuubardan. 833 R çerünün. 837 R baçın. 842 R bat. 852 R Kün-kay. 861 R kécip. 871 R Börgölçün. 877 R astibiske. 881 R kolokop. 884 R cañistuumma. 896 R Çinyıraluu kökördü. 924 R Kün-kay. 929 R kulcuğan. 933 R bérde. 939 R kayssam=940. 943 R koy-ñaşka. 945 R arabas, krş. 946. 946 R karabas, krş. 945. 948 R béréley. 951 R atırbis. 952 R batırbis. 955 R Ér-kaytını. 960 R cmyat=961. 973 R éñgenesi. 977 R caktuu. 984 R tékey. baştağan. 987 R könöskön. 988 R örökösön. 996 R kamidan. 997 R koy-ñaşka. 1008 R salındayt. 1009 R egleit. 1012 R şarkıldayt. 1013 R karkıldayt. 1014 R köcögöndöy bilkindayt. 1015 R Çin yíraluu. 1020 R tamaşa. 1022 R ulu bésin. 1029 R talağı. 1030 saçaktap. 1031 R kécip. 1034 R kocogoyluu. 1045 R şu. 1049 R küyölöp. 1073 R küböröp. 1079 R altı müştan tartırıp. 1084 R kazalat. 1092 R Ulu-çınar. 1093 R kazıl. 1105 R küsögön. 1106 R Kırgılım. 1116 R bé. 1118 R ulu. 1121 R kéline. 1124 R égina. 1130 R égine. 1136 R Égine. 1159 R ulu. 1163 R kalıldıap. 1165 R çaktı. 1169 R ara-minen (arasınan?) tartırıp. 1174 R béken. 1179 R bés bak. 1187 R meselañ, krş. 1170. 1200 R küröntü. 1204 R kalmaktı. 1212 R bé. 1214 R koturtup. 1215 R Ér nasar. 1226 R korcun. 1245 R télmerip. 1248 R kir. 1256 R kerim. 1258 R çin-yíraluu. 1259 R aş kere. 1264 R oygotpo. 1281 R caska. 1308 R sülöysün. 1315 R kök kébiç. 1324 R körböson. 1329 R kök cébiçi. 1331 R ötuuk. 1337 R téppey. tégrine=1341. 1348 R sariñki ca. 1353 R könögö. 1362 R cék, krş. 1331 cék'. 1370 R déf. 1387 R ün-kaylağan. 1398 R turbasım. 1402 R cur. 1416 R sülöysün. 1425 R çok=1431. 1437 R su. 1440 R cañaraktı. 1462 R Écemen, cénim. 1464 R karsaktardin. 1466 R Börüşüm. 1470 R Kén-caman. 1471 R Koñrooluu. 1472 R Caş-cigis. 1478 R Törsün Taylak çutum. 1482 R kabilan Taylak. 1486 R bé. 1502 R bark balakşan. 1513 R Madışım. 1514 R adısim. 1515 R kök kébiç. 1521 R atırbis. 1522 R batırbis. 1524 R salırbis. 1528 R cangasın, krş. 1535. béé. 1530 R tu. 1536 R Boktuu kuray. 1537 R kün tiybesten. 1541 R çoodirmakka, krş. R 1571. 1544 R Kün-kay. 1554 R koobüp. 1562 R semberekti, kün tıybesten. 1565 R Tur-köldü. 1567 R Kar-cabastın. 1568 R Kün-tibestin. 1571 R şoodırıp=1576. 1572 krş. 1533. 1586 R kélgemb'ém. 1589 R barsañb'ém. 1592 R éley, krş. 1593. 1593 R özöndü. su. 1600 R Uydö. 1621 R Uç. 1641 R kirdi. 1658 R Kökçötöstü. 1662 R kötürip. 1680 R şoodırıp. 1681 R R éñkey. 1683 R Şilmirdanda. 1699 R Akireñ. 1711 R Uytugünday=1741. 1714 R kuulap. 1715 R sen. koodırıp. 1740 R uygun. 1743 R érçitip. 1754 R sırip. 1755 R Sar'ala. 1756 R ak kula. 1760 R kömökö. 1763 R turup. 1802 R aydi. oku: éldi? 1839 R Kazan baktay. 1840 R kandayıp. 1849 R köñgüzösün. 1851 R köñgüzönüñ. 1857 R körürkkö. 1866 R aşkara. 1867 R sülöp. 1872 R çulgaydı. 1876 R ubalı kérim. 1912 R buyra. 1915 R könögök. 1927 R Tébiçin, krş. 1947. 1936 R ooğup. 1970 R tündük. 1973 R barpiratma (?). 1985 R alasın anık. 1989 R urkurayt. 1991 R nurkurayt. 2003 R kézik. 2004 R kékirtegin. 2020 R atam. 2030 R könögök. 2037 R kaçırganın kayturğan, krş. 1921. 2038 R Kara buka. 2039 R sorgók. 2041 R çinik. 2049 R éñgenesi=2058. 2063 R öktümüm. 2064 numaralamadı bir hata

var. 2086 R sülöcü. 2092 R aşkara. 2106 R kalptir. 2107 R kabırğandan. 2113 R déyt=2115. 2118 R ieñden. 2124 R su. 2144 R ciydim=2146. 2145 R soğuşu bölgün mon, krş. 4. bölüm 2144. 2157 R uytugünday. 2169 R koynuña. 2170 R kécke bësin. 2184 R Kırın. 2196 R koy-kaşkanın. 2197 R közöt. 2202 R Égine. 2217 R dalağa. 2236 R çirine. 2238 R saralanın. 2259 R sudan. 2271 R koykulap. 2277 R tu. 2288 R cortorunun. 2300 R bém=2301-2304. 2306 R cırkın. 2318 R Manastikin=2321. 2319 R özünnükün. 2348 R çoop. 2359 R Örköçö. 2364 R ébesin. érkeytip. 2365 R arkeştey. 2373 R miner. 2382 R kalgali. 2398 R céerde. 2399 R uruştü. 2410 R kula. 2446 R Mékese. 2448 R siyndi. 2456 R astında. 2457 R ér nasar. 2468 R Éñigenesi. 2478 R coror. 2480 R arçıyt. 2494 R torgoydu. 2496 R törönü öltöröt. 2500 R kér. 2538 R kynalda. 2540 R körbögöndü.

VI. 13 R atandarin. 22 R körölök=23. 26 R kösüñüm. 27 R caşa. 31 R kémen. 32 R Alaamdan=45. 60 R astında. 65 R kuyruk, 66 calñi. 76 R özündö. 99 R Manastin. 109 R suşa. 110 R tiyyemin ayıni şekilde 125-127. 112 R sibeymin. 115 R Şorukturun=119; 129 vb. 122 R akilmen. 131 R érérkeyt. 148 R suşa. 158 R tügan. 164 R kaşkarağıp. 175 R kébes(?). 212 R béysik. 214 R cetkençe. 243 R Uñkür. 248 R kursakta. 250 R bilekti. 251 R baybiyce. 273 R bér, krş. 315. 280 R Ökül. 284 R calbarın. 287 R alaamdan. 299 R kursakta=346. 301 R bilekti. 321 R Ökül. 324 R Bakaydin. 328 Sulpu-kordun. 329 R töögö. 333 R étegin. 349 R ani. 329 R Çakal. 364 R kaška. 374 R suday. 382 R urdap. 404 R kursakta. 406 R özünö. 417 R anda=418. 431 R aman. 433 R körünöbö ve arkasından soru işaretü. 453 R malakaška (?). 484 R corukçu. 492 R körk'. 495 R ulunday. 496 R tuylangan. 497 R érkeygen. 511 R alaamdan. 514 R çamğırağım. 519 R Özü-béken. 523 R kursakta. 531 R körüşüp. 570 R éšeñ. 574 R bem=575-577. 586 R bëşinde: caşında şeklinde mi okunmalı? 599 R atasın. 600 R Şirkim. 601 R kişi. 612 R cöyü. 623 R çöçöktöy=625; 628. 637 R Kara bay. 638 R üyünö. 639 R Çöçöktöy. 666 R dolo=667-669. 682 R bortko. 691 R kursakta. 713 R Sulpu-kordin=730. 716 R saman. 717 R kéteçin=718. 729 R talastın içiñde. 748 R doloñus. 749 kéteçin=750 750 R bélékke. 756 R çar=759. 765 R arımgä. 789 R sülöştü. 793 R çöçök=805. 818 R taş. 827 R içneymin. 831 R Kösü. 843 R eke. 862 R kursakta. 869 R kén. 925 R ak. 926 R ézen. 934 R céra. 941 R ér aldına. 957 R Çüdün. 968 R özüñön. 970 R kursakta. 981 R tu=983. 1014 R télki (?). 1034 R Sulpu-kordun. 1036 R kényrip. 1054 R tibeym.

VII. 14 R Küröñköy. 15 R çorom ani. 18 R Ku. 22 R ku. 25 R sulap. 28 R ak borçıkka. 30 R kök borçıkka. 41 R sanabisti. 42 R corgonu corço. 53 R Baltar. 58 R -minen. 59 R çib'ağaçi. 77 R sularğa. 86 R kılıkayıtip. 97 R atamnín. 109 R Kirgın, çal karım. 119 R buulutkan. 122 Talasti. 130 R akıl. 134 R astına. 215 R Çes döbödöy. 230 R canı. 234 R éresi. 249 R bérerinde. 265 R kiğilayn. 271 R kısın Ay Çörök (*daima Çörök şekliyle geçiyor*). 276 R kéretigi. 321 R bérése. 324 R küçübüttöy=340 333 R Akinga. 366 R moynuna. 370 R tutkuydan tikkeli. 371 R tuulga. 372 R kabırğa. 383 R aykırınan. 385 R Ümötöy=392 391 R san ala. 395 R su. 407 R érikti. 408 R boylop. 414 R sanda. 424 R kil. 431 R birikisis. 443 R kötürüp. 453 R koluluu. 471 R sanda ala. 478 R sanda. 480 R uyktağan. 489 R bérbeyt bile, soru işaretü yok. 495 R san alaş=512; 521; 558. 496 R cas'oosın. 501 R küybögöy (*kiril harfiyle*). 504 R ésitke çéçem. 513 R béri. 515 R tay buurulday. 522 R aramay. 526 R törömö. 548 R üydö. 571 R kayağı. 575 R sémirgem. 578 R kündön=626 588 R Umütöy=595; 599. 589 R kara döböл car moyun. 608 R tay buurulu. 635 R su=637 639 R çigirişin. 648 R kuualğan. 652 R surdurğan. 660 R üçüna. 661 R üyböndü. 662 R bay bolot. 664 R ca köşögö. 665 R cibe. 666 oñi. 668 R solbop. 668/669 R alışip/töröm. 678 R san alaş=680. 681 R soorisin' krş. 741. 692 R bolup. 697 R Umütöy. 700 ayçıñi. 701 R san alaş=714; 725. 712 R arkağı caman kuruldu. 713 R Umütöy=727; 767. 716 R kuruldu. 720 R su. 721 R cadak. 729 R tartap. 732 R Kara döböл car moyn. 739 R tursumbu? 745 R sérbeym. 760 R ciydi. 782 R tınıktin. 785 R Umütöygö. 786 Umütöy. 790 R désem. 791 R Iğan. 805 R Ümötöygö. 806 R Ümötöy=809 807 R aşip. 834 R Umötöy. 837 R çoñ. 838 R ari. 853 R Umötöy. 859 R attı. 867 R karandın. 868 R çimbädana. 874 R Umötöy. 888 R terek. 893 çakırdık. 896 R koñgop. 908 R oşuna. 921 R akının. 922 R kökür. 925 R Atañin. 940 R zar. 944 R kiyinci. 946 R san alaş. 961 R Akiniñi. 971 R bogu. 996 R barsağçı. 1004 R çiñgir üñün caspadı. 1005 R baspadı. 1013 R astiñin. 1015 R méçin. 1017 R bös. 1024 R cakaysın. 1030 R börögün=1032. 1039 R méçinge. 1050 R börögün. 1055 R kızıl kiya san taşka. 1059 R san alaş=1064. 1065 R çok çögultup çoğul tur. 1072 R tonup=1074 1086 R sümbülö=1111. 1106 R taştan. 1113 R bétinen: n? krş. 1090 bétime. 1117 R kuyruğun. 1120 R téderi. 1111 R sümbölö. 1122 R kuyruğu. 1132 R éñkesti, krş. 684. 1133 R éki. krş. 685. 1162 R berçi. 1172 R kutulumnu. 1173 R törön. 1175 R çorom. 1128 R Ulu Bastın. 1234 R ciyrendey. 1238 R koylu maldın. 1243 R bar. 1266 R ukkanda 1268 R cér. 1270 R dep. 1272 R san alaş=1281; 1310. 1275 R Cétigerdin. 1291 R su. 1295 R kelip. 1298 R Akiniñi. 1300 R kéretigi. 1324 R Ondür su. 1326 R kötüröyn. 1358 R örtödü. 1359 R üyünö=1364. 1368 R Ayçıñi. 1369 R san alaş. 1387 R ciydi. 1394 R su. 1396 R kötürüp. 1397 R

Akınlın=1400 1416 R ciylat. 1418 R susu. 1422 R Akınlın=1438 1478 R ku. 1783 R korkonunan.
1518 R ödöñ. 1524 R tudu. 1545 R ine. 1546 R oro. 1547 R büro. 1556 R otumdu, *krş.* 1411; 1661.
1580 R suday. 1596 R baytaldı, *krş.* 1708. 1606 R éstin: n? 1622 R İllap boorı köşödü. 1624 ine. 1633
R értegin. 1634 R bilegi. 1638 R éresi. 1666 R ciybegeni. 1674 R adalıp, ciydi. 1675 R cabıkay.
1690 R ine. 1691 R oro. 1700 R tartın. 1722 R tögöndü. 1738 R kuçaktan. 1770 R suday. 1789 R
ayalsıs. 1794 R'nin nuraralamsında hata var. 1821 R kartağı. 1869 R batırın. 1876 R toyuptur. 1878 R
Kazı bala ('Richér-Söhné'). 1879 R kordu. 1891 R caylıp. 1914 R torkundan. 1915 R corgodon.

A
AA
A

A

A

İNDEKSLER

ÖZEL İSİMLER İNDEKSİ

- Abeke (kahraman) **VI:** 40, 89, 97, 122, 133, 151, 158, 161, 165, 219, 235, 288, 292, 363, 370, 513, 672, 765, 788, 849, 856, 877, 891, 896, 899, 935, 985, 1030, 1045..., 1061, 1071
- Abilay (kahraman) **IV:** 439, 1653
- Aç-buudan (at) **IV:** 682, 1383, 1394, 1424, 1437, 1528, 1534, 1538, 1545, 1548, 1862, 1880, 1890..., 1894
- Açık (kahraman) **V:** 1472
- Adam (Adem) **I:** 126
- Agalday (kahraman) **V:** 455, 716, 756, 874
- Agiş (kahraman) **II:** 596; **III:** 403, 530; **IV:** 86, 570, 722
- Acıbay (kahraman) **II:** 1156, 1182, 1186, 1195, 1212, 1300..., 1309..., 1329, 1356, 1358..., 1365, 1367..., 1375, 1613, 1617, 1628, 1647; **III:** 62, 296, 354, 1015, 1024, 1254, 1456, 1469, 1492, 1708, 1788, 1863, 1896, 1970, 2343, 2366, 2661; **IV:** 366, 1467, 1474, 1482, 1629, 1655; **V:** 1505, 2036; **VII:** 185, 1247, 1888
- Ak-albars (kılıç) **IV:** 561, 574, 581, 1263, 2074; **V:** 2524; **VI:** 884; **VII:** 1910
- Ak-balta (kahraman) **II:** 1146; **IV:** 1495; **V:** 291; **VII:** 53
- Ak-baňkil (at) **V:** 1161
- Ak-borçuk (at) **III:** 1870, 2256, 2264, 2330; **VII:** 28
- Ak-bulcuñ (at) **IV:** 407, 1073, 1299, 1321
- Ak-erkeç (kadın kahraman) **II:** 503, 529, 549, 553, 567, 569, 586, 594, 616, 618, 624, 632, 648, 659, 746, 760, 854, 1012, 1017, 1023, 1040, 1044, 1059, 1100, 1124, 1126
- Akılalay / Nakılalay (kadın kahraman) **III:** 560, 691, 2057; **V:** 6, 148, 209, 261, 485, 551; **VI:** 116..., 119, 129, 153, 156, 167, 186, 194
- Akın-kan (kahraman) **VII:** 271, 278, 288..., 303..., 315, 318, 333, 335, 452, 467, 921, 1298, 1397, 1400, 1422, 1438, 1479
- Ak-kan (Rus Çarı, bkz. Ak-padişa) **III:** 1057, 1782
- Ak-kanış (kadın kahraman) **V:** 2025
- Ak-kelte (tüfek) **IV:** 2129; **VII:** 1085, 1110, 1149
- Ak-kiyaz (kahraman) **II:** 482, 735, 740, 828
- Ak-kula (at) **II:** 36..., 1219, 1221, 1223, 1226, 1314, 1476, 1550, 1712..., 1718, 1746, 1834, 1837, 1837, 1843...; **III:** 20, 41, 79, 81, 87, 117, 194, 259, 336, 388, 543, 615, 735, 848, 852, 1056, 1062, 2013, 2070, 2078, 2082, 2158, 2189, 2252, 2258, 2266, 2273, 2285, 2314, 1333, 2344, 2354, 2458, 2470, 2473, 2492, 2581, 2669; **IV:** 343, 384, 400, 428, 430, 678, 837, 877, 891, 1427, 1432, 1436, 1442, 1457, 1479, 1492, 1518, 1524, 1531, 1533, 1540, 1595, 1990; **V:** 41, 69, 71, 74, 97, 111, 171, 174, 176, 281, 286, 378, 620, 680, 945, 970, 872, 974, 1075, 1077, 1165, 1367, 1467, 1738, 1756, 2075, 2079, 2174, 2258, 2361, 2504; **VI:** 1, 915, 938
- Ak-kübö (bkz. Akolpok)
- Ak-olpok (zırh) **II:** 1235..., 1281, 1364, 1724; **III:** 80, 82, 88, 195, 2190, 2582; **IV:** 1767; **V:** 275, 1348, 2071; **VI:** 676, 697, 702, 905
- Ak-padişa (Rus Çarı, bkz. Ak-kan) **III:** 8, 11, 13, 16, 39, 58, 109, 111, 114, 118, 284, 372, 374, 377, 386, 394, 465, 469, 472, 474, 477, 479, 481, 485, 503, 505, 509, 511, 541, 546, 551, 608, 732, 734, 736, 896, 898, 901, 917, 958, 1018, 1060, 1064, 1066, 1070, 1107, 1247, 1250, 1415, 1769, 2564, 2667, 2670, 2677..., 2683
- Akpay-mamet (kahraman, krş. Alpay-mamet) **IV:** 109
- Ak-saykal (kadın kahraman) **IV:** 1779, 1805, 1840, 1852, 1855..., 2166
- Ak-şumkar (sungur) **II:** 1317, 1319..., 1317, 1339...; **III:** 2085, 2143, 2192, 2253, 2267, 2280, 2288, 2332, 2346, 2460, 2474, 2492, 2583
- Ak-taygan (köpek) **II:** 1316, 1324..., 1336, 1347...; **III:** 2093, 2168, 2254, 2260, 2268, 2282, 2291, 2320, 2334, 2347, 2459, 2475
- Ak-tinke (hançer) **III:** 1316, 1318; **VI:** 1042
- Ak-tulpar (at) **VI:** 674, 696, 701, 923
- Albay (kahraman) **III:** 1724
- Alda (Allah) **II:** 111; **III:** 281, 731; **V:** 726, 1149, 1198, 1435, 1438; **VII:** 198
- Almambet (kahraman) **II:** 9, 16, 63, 67, 77, 82, 90, 115, 138, 147, 154, 163, 165..., 178..., 201, 204, 206, 209, 226, 241, 244, 264, 268, 274, 278, 283, 307, 336, 345, 350, 356, 374, 385, 389, 406, 417, 429, 453, 455, 486, 545, 551, 560, 578, 588, 628, 641, 654, 673..., 696, 698, 711, 720..., 747, 758, 765, 767..., 796, 807, 811, 821, 824, 835, 857, 862, 865, 867, 869, 927..., 955..., 976, 984, 987, 994, 999, 1003, 1006, 1021, 1042, 1052, 1056, 1058, 1071..., 1094, 1106, 1108, 1114, 1116, 1120, 1122, 1127, 1129, 1387, 1513, 1539, 1552, 1577, 1585, 1603, 1609, 1612, 1621,

- 1638, 1646, 1649, 1663, 1683, 1686, 1689, 1698, 1704, 1707, 1722, 1725, 1735, 1738, 1743, 1755, 1761, 1773, 1788, 1791, 1812, 1833, 1849, 1857, 1861; **III:** 63, 135, 298, 357, 360, 417, 419, 426, 456, 1013, 1023, 1345, 1456, 1469, 1489, 1542, 1547..., 1559..., 1578, 1612, 1622, 1625..., 1711, 1787, 1814..., 1862, 1893, 1957, 1972, 1983, 2341, 2366, 2527, 2663; **IV:** 278..., 292, 364, 469, 1369, 1378, 1398, 1415, 1477, 1517, 1572, 1582, 1586, 1592, 1599, 1607, 1731, 2069, 2097, 2114, 2173; **V:** 287, 295, 302, 316, 320, 392, 397, 402..., 424, 460, 480, 524, 460, 480, 524, 609, 649, 654, 663, 669, 671, 683, 695..., 775, 794, 840, 901, 905, 907, 915, 1057, 1059, 1074, 1108, 1250..., 1287, 1290, 1304, 1306, 1317, 1326, 1391, 1396, 1401, 1410, 1416, 1509, 1583, 1698, 1706, 1721, 1727, 1743, 1746, 1755, 1770, 1785, 1791, 1832, 18431858, 1881, 1888..., 1893, 1898, 1929, 1958, 1986, 1995, 2044, 2066, 2077, 2080, 2087, 2089, 2102, 2105, 2180, 2190, 2208..., 2223, 2228, 2233, 2275, 2352, 2357, 2367; **VII:** 112, 187, 1249, 1884
- Alooke (kahraman) **IV:** 846
- Alpay-mamet (kahraman, krş. Akpay-mamet, Bay-mamat) **IV:** 99, 1057
- Alp-börü (kahraman) **IV:** 1019
- Altınay (kadın kahraman) **III:** 1488, 1551, 1605; **V:** 1825, 1875, 1931, 1942, 2002, 2005..., 2029, 2043, 2090, 2138, 2276, 2476, 2482..., 2521
- Altınay (huri) **III:** 2117, 2187
- Altın-meçit (hayvanların baglandığı direk) **V:** 1328
- Añğıçal (kahraman) **IV:** 1779, 1852, 2166
- Atalık (kadın kahraman) **V:** 8, 146, 481, 2096, 2098, 2112
- Ay-çürük (kadın kahraman) **VII:** 271, 278, 281, 290, 315, 318, 325, 327..., 330, 337..., 344, 452, 467, 875, 877, 921, 923, 961, 965, 975, 979, 1298, 1305, 1367, 1397, 1400, 1422, 1431..., 1438, 1468, 1482, 1484, 1519, 1524, 1544, 1555, 1608..., 1628, 1689, 1714..., 1726, 1747, 1917
- Aydar-kan (kahraman) **I:** 10; **II:** 24, 176, 438, 447..., 512, 713, 768..., 932, 936; **IV:** 137, 1632...
- Ayıp-kan (kahraman) **III:** 1487, 1552, 1627, 1637
- Ay-kan (kahraman) **V:** 161.438, 700, 851, 923, 1543, 1646, 1656, 1678, 1798, 1800, 1825, 1875, 2023, 2090, 2276, 2521
- Ay-koco (derviş) **VII:** 1492, 1500..., 1511
- Ayu-kem (kahraman) **III:** 532
- Baabedin (evliya) **I:** 130
- Bagdi-döölöt (aynı zamanda: Çakan, Çırıçı, Çırydı-bay) **III:** 367, 639, 1855, 2040, 2049, 2068, 2161, 2175, 2235, 2271, 2323, 2370, 2405, 2518, 2568, 2585, 2590, 2600, 2603, 2617, 2622, 2641, 2649; **V:** 510, 736, 740, 762; **VI:** 191, 204, 210, 230, 257, 319, 421, 427, 441, 446, 457
- Bagış (kahraman) **IV:** 113
- Bakay-kan (kahraman) **I:** 82, 144; **II:** 1145; **III:** 1842, 1943, 1968, 1981, 1986..., 1992, 1997, 2380, 2389, 2399, 2402, 2407, 2411, 2417, 2461, 2501, 2504, 2507, 2511, 2525, 2553, 2633, 2657, 2659; **V:** 1153, 1156, 1158, 1162, 1164; **VI:** 29, 42..., 46, 324, 330, 335, 338..., 343..., 333, 360, 375, 378, 412, 715..., 718, 720..., 731, 733, 752..., 760, 763, 784, 798, 843, 845, 854, 866, 871, 880..., 883, 885, 902, 918, 924, 927, 958, 962...
- Balbay (kahraman) **III:** 306, 2536
- Bay (kahraman) **I:** 82, 144; **II:** 1145; **III:** 1842, 1911, 1977, 2407, 2417, 2501, 2525, 2633; **V:** 1153, 1157..., **VI:** 29, 46, 324, 335, 360, 375, 715, 731, 753, 771, 784, 854, 871, 880, 924
- Bay-bolot (kılıç) **VII:** 662
- Bay-mamat (kahraman) **III:** 356 (krş. Alpay-mamat)
- Bay-töböt (bekçi köpeği) **V:** 1023...
- Bilerik (kahraman) **IV:** 1023, 1027
- Bok-murun (kahraman) **IV:** 5, 53, 175, 181, 252, 268, 284, 393, 479, 485, 492, 508, 607, 773, 778, 809, 812, 817..., 926, 914, 976, 981, 1260, 1263, 1342, 1869
- Bolot (kahraman, Ak-balta'nın oğlu) **IV:** 1495; **V:** 291
- Bolot (kahraman, Coloy-kan'ın oğlu, bkz. Ökümbolot)
- Boo-bek (kahraman) **III:** 532
- Booke (kahraman) **II:** 1147
- Boz-bee (kırskak) **IV:** 728
- Boz-uul (kahraman, çoban) **II:** 1462; **IV:** 372; **V:** 1512
- Boz-uul (yabancı kahraman) **IV:** 126
- Börbölcün (kahraman) **V:** 452, 712, 754, 871, 1276
- Börü (kahraman) **IV:** 1491; **V:** 1466; **VII:** 55
- Börücü (kahraman) **IV:** 1491; **V:** 1466; **VII:** 55
- Böyüñ-kan (kahraman) **I:** 1, 2
- Buiday-bek (kadın kahraman) **II:** 502, 528, 548, 566, 647, 658, 730, 751
- Bürküt-batır (kahraman) **II:** 1149
- Cayzañ (kahraman) **II:** 1147; **IV:** 363; **V:** 1473
- Cakıp-bay / Cakıp-kan (kahraman) **I:** 6, 9, 11, 40, 46, 68, 73, 81, 152; **II:** 1132, 1173, 1184..., 1188, 1194, 1252, 1254, 1258, 1400, 1765, 1777, 1799, 1820, 1855; **III:** 363, 515, 523, 564, 569, 576, 594, 624..., 637, 651, 657, 666, 668, 753, 770, 808, 810, 820, 841, 878..., 905..., 914, 923, 929, 939, 969, 990, 106, 1151, 1371, 1422, 1445, 1451, 1455, 1471, 1474, 1635, 1809, 1813, 1815, 1817, 1819, 1825..., 1840, 1843, 1844..., 1848, 1858, 1886, 1909..., 1932, 1956, 1996, 1998..., 2012, 2015, 2017, 2020, 2024, 2028, 2037, 2069, 2230, 2239, 2263, 2269, 2318, 2329, 2339, 2369, 2377, 2392, 2450, 2524, 2567, 2625, 2632, 2640, 2656, 2658; **IV:** 78, 860, 867, 873, 1620, 1662; **V:** 1, 15, 39, 51, 60, 434, 491, 631..., 661, 666, 670, 693, 718, 732, 763..., 773, 846, 854, 912, 919, 990, 1584..., 2372...; **VI:** 44, 74, 82, 118, 136..., 218, 498, 670, 773..., 787, 790, 803, 806.

- 810..., 813, 815, 822..., 825..., 838, 840, 956, 1032, 1052, 1064, 1066...
Calman-bet (kahraman) **II:** 21, 30, 41; **III:** 435, 529; **IV:** 1640, 1644; **V:** 596; **VI:** 398, 400, 402, 408
Canbay (kahraman, Kenen'in oğlu, adı Ken ünvanıyla geçiyor) **II:** 1157
Canbay (kahraman, adı Er ünvanıyla geçiyor) **II:** 1158
Can-keldi (kahraman) **II:** 1152
Cañgır (kahraman, hoca) **IV:** 439, 1023, 1027, 1653
Car Manas (kahraman, krş. Kart Manas) **IV:** 123
Car-moyun (at) **VII:** 589, 732
Casagan (Yaratın Allah) **II:** 415; **IV:** 953, 1177, 1547; **V:** 2441..., 2453
Çaş-cigit (kahraman) **V:** 1472
Çaş-kamış (kahraman) **IV:** 371; **V:** 1511
Çaş-uul (kahraman, Manas'ın adamı) **II:** 1144, 1461
Çaş-uul (haberci, Bok-murun'un adamı) **IV:** 285, 315, 480
Cayılmış (kahraman) **IV:** 370; **V:** 1510
Cediger (kahraman) **IV:** 113; **VII:** 1184, 1203, 1230, 1275, 1330, 1334, 1469, 1495, 1513, 1595, 1601, 1706, 1755
Cerin-sekirtpes (tabiat üstü yaratık) **IV:** 926, 965
Cıl-basal (kahraman) **IV:** 158
Coloy-kan (kahraman) **III:** 51, 396, 399; **IV:** 144, 569, 681..., 841, 927, 948, 988, 993, 1067, 1093, 1187, 1211, 1238, 1252, 1384, 1395, 1420, 1437, 1543, 1565, 1568, 1720, 1735, 1747, 1772, 1780, 1784..., 1796, 1806..., 1843, 1854, 1861, 1876, 1878..., 1884, 1906, 1921, 1929..., 2012, 2021, 2023, 2026, 2028..., 2035, 2049, 2062, 2064, 2077, 2084, 2086, 2090, 2101, 2131..., 2169, 2191; **V:** 2511
Coor-ker (at) **IV:** 722, 734
Coypur (kahraman, krş. Kaman-coypur) **III:** 301, 1461, 1717, 2530
Çaçike (kadın kahraman) **VII:** 1240, 1319, 1389
Çağalday (kahraman) **V:** 454, 715, 757, 873, 1225, 1232
Çakan (bkz. Bagdi-döölöt) **II:** 1255, 1841, 1846; **VI:** 359, 368, 953, 1011, 1024, 1039, 1063
Çalbay (kahraman) **II:** 1138; **III:** 306, 1348, 1723..., 1899, 2535; **V:** 292, 1476
Çal-kuyruk (at) **IV:** 703
Çırıdı-bay (bkz. Bagdi-döölöt) **III:** 1410
Çırıçı (bkz. Bagdi-döölöt) **I:** 10, 12, 14, 17, 18, 24, 27, 40, 60
Çoñ-baş (at) **VII:** 901, 1135, 1140
Çoñ-kara (at) **II:** 1415
Çubak (kahraman) **V:** 453, 713, 755, 872
Dörbölcün (kahraman) **V:** 453, 713, 755, 872
Egiş (kahraman) **III:** 534
Eleman (kahraman) **V:** 675
Eleman-bay (kahraman, Töstök'ün babası) **III:** 408; **IV:** 91, 702, 942, 1036
Elim (kahraman) **III:** 304, 1458, 1713, 1897, 2430, 2528; **IV:** 356, 1488; **V:** 1463
Ereş (kahraman) **IV:** 106
Er-kıyaz (kahraman) **VII:** 1184, 1203, 1245, 1251, 1275, 1307..., 1314, 1330, 1334, 1338, 1355, 1360, 1370, 1383, 1401..., 1423, 1433, 1453, 1460, 1469, 1483, 1495, 1499, 1513, 1589, 1592, 1599, 1601, 1706, 1749, 1755, 1759, 1771, 1848, 1851, 1853, 1892
Er Nazar (hazret) **IV:** 1318; **V:** 1215, 2457
Esen-kan (kahraman) **IV:** 784
İraman (kahraman) **II:** 1153
Irçi-uul (kahraman) **II:** 1153
Kabilan (kahraman, krş. Kabilan-taylak) **II:** 1172
Kabilan-taylak (kahraman) **II:** 1421; **V:** 677, 801
Kaman (Kahraman, krş. Kaman-coypur) **III:** 301, 1461, 1717, 2530
Kaman-coypur (kahraman) **IV:** 362
Kamaňköz (bkz. Közkaman)
Kambar-boz (at) **II:** 1398
Kambar-kan (kahraman) **II:** 23, 446, 931; **IV:** 1631
Kan-çoro (kahraman) **VII:** 227, 263, 295, 349, 357, 337, 384, 403, 424, 425, 485, 523..., 546, 552, 557, 735, 753, 884, 914, 1079, 1107, 11216, 1256, 1306, 1315, 1321, 1327, 1336, 1390, 1395, 1874, 1881..., 1896, 1906, 1911...
Kanıkey (kadın kahraman) **III:** 122, 632, 740, 742, 744, 758, 833, 836, 857, 866, 890, 932, 1068, 1152, 1257, 1260, 1279, 1321, 1326, 1329, 1392..., 1396, 1475, 1477, 1481, 1483, 1496, 1502, 1506, 1522, 1526, 1530, 1550, 1618, 1640, 2063, 2069, 2203, 2226, 2251, 2293, 2636, 2648; **IV:** 1126, 1129, 1136, 1673, 1761, 1768, 1837, 2182; **V:** 10, 40, 52, 56, 66, 75..., 80, 83, 121, 142, 177, 187, 191, 196, 204, 206, 220, 231, 241, 246, 488, 554, 777, 782, 791, 792, 867, 900, 958, 1004, 1256, 1261, 1294, 1308, 1330, 1333, 1338, 1450, 1452, 1675, 2100, 2104, 2116..., 2421, 2463, 2481, 2484, 2528; **VI:** 3, 35, 50, 67, 70, 84, 87, 114, 137, 170, 178, 181, 184, 200, 205, 209, 226, 237, 251, 256, 275, 282, 304..., 318, 341..., 353, 359, 362, 368, 379, 385, 391, 414, 420, 428, 434, 441, 445, 458, 473, 475, 477, 480..., 486, 503..., 527, 537, 546, 662, 664, 666, 680, 685, 703, 709..., 722, 743, 747..., 931, 945, 948, 953, 960, 992, 1010, 1013, 1020, 1039, 104; **VII:** 95, 153..., 217, 984..., 987, 999, 1001, 1003, 1009, 1037, 1873, 1875, 1900, 1910, 1916
Kanım-can (kadın kahraman) **VI:** 657
Kan-keldi (kahraman) **II:** 1151
Kan-koco (kahraman, hoca) **IV:** 129, 439, 455, 457, 461, 1114; **V:** 2432
Kara-badışa (kahraman) **IV:** 1498; **V:** 1475
Kara-bay (kahraman) **V:** 1927, 1947
Kara-biy (çoban) **VII:** 1536, 1538, 1549, 1571, 1581, 1684, 1693, 1701
Kara-börük (kadın kahraman) **III:** 558, 689, 2055; **V:** 4, 47, 143, 478, 548, 2097, 2099, 2114
Kara-coltoy (kahraman) **II:** 1152
Karaça (kahraman) **II:** 368; **IV:** 1791, 1842

- Karaçaç (kadın kahraman) **II:** 1011, 1013
 Kara-döö (kahraman) **III:** 1408; **IV:** 123
 Kara-kan (kahraman, Manas'ın büyük babası) **I:** 4...
 Kara-kan (kahraman, Almambet'in babası) **II:** 8, 146, 162, 232, 249, 253, 303, 330, 485, 820, 1020, 1386, 1681, 1688, 1697, 1754, 1760, 1787
 Kara-kan (kahraman, Kanıkey'in babası; krş. Temir-kan) **VI:** 409..., 413, 449, 507, 536, 539..., 558, 597, 599, 604, 609, 614, 614, 620, 640, 642, 650..., 686, 689, 700, 739, 741..., 947
 Kara-kanış (kadın kahraman) **VI:** 655
 Kara-ker (at) **II:** 1421; **III:** 83
 Kara-toko (kahraman) **III:** 310, 1191, 1869, 2379, 2423, 2428, 2432, 2556, 2559, 2662
 Kara/aygır (at) **IV:** 732
 Kardığaç (kadın kahraman) **III:** 365, 1853, 2043, 2147, 2154, 2642
 Kargalday (kahraman) **V:** 2280, 2309..., 2314..., 2317, 2325, 2327
 Karganday (kahraman) **IV:** 357; **V:** 1464
 Kari-çal (kahraman) **VII:** 1240, 1319, 1389
 Karım-bay (kahraman) **VI:** 259..., 263, 265, 280, 283, 303, 314, 321
 Kart-küröñ (at) **IV:** 733, 741
 Kart Manas (kahraman, krş. Car Manas) **III:** 1409
 Kayıp (kahraman) **III:** 558, 689, 2055; **V:** 4, 47, 143, 478, 548
 Kaz-atar mergen (efsanevi yardımcı) **IV:** 945, 950, 958
 Kenen (kahraman) **II:** 1157; **V:** 1470
 Kenceke (kadın kahraman) **IV:** 1014
 Kimış **IV:** 1774.2137, 2173, 2193
 Kıdır (Hıdr) **I:** 62, 129, 131; **II:** 1091; **V:** 203, 979; **VI:** 573
 Kıl-ciren (at) **II:** 228, 269, 343, 431, 585, 797, 1004, 1131, 1492, 1528, 1544, 1581, 1640, 1644, 1833
 Kıl-ciryren (at) **VII:** 1234
 Kırgıl /Kırgın-çal (kahraman, hem Manas'ın hem Kökçö'nün kırk kahramanının başına verilen isim) **II:** 514, 1137; **IV:** 363; **V:** 323, 334341, 349, 375, 1106, 1501, 2149; **VII:** 60, 109
 Kırk Çilten (kırk yardımcı ruh) **V:** 978
 Kiyaz (bkz. Er kıyaz)
 Kocoş (kahraman) **III:** 403, 530; **IV:** 722
 Kolmon-bet (kahraman) **II:** 1161
 Koñguroolu-bay (kahraman) **II:** 1362; **bIV:** 1496, 1614, 1656
 Koñur-bay (kahraman) **II:** 908; **III:** 53, 393; **IV:** 153..., 777, 830, 885, 900, 1271, 1279, 1281, 1289, 1307, 1311, 1329, 1583
 Korcoñ-boz (at) **V:** 1033, 1226, 1634
 Koş-abış (kahraman) **II:** 1362; **IV:** 1496, 1614, 1656; **V:** 293, 1417
 Koşoy (kahraman) **II:** 395, 397; **IV:** 28, 474, 476, 496, 498, 512, 525, 534, 539, 546, 572, 578..., 585, 587, 598, 613, 814, 816, 997..., 1004..., 1009, 1099, 1105, 1107, 1111, 1117, 1140, 1145, 1148, 1157, 1167, 1182, 1212, 1222, 1224, 1226, 1244, 1246, 1257, 1649
 Koyluu-bay (kahraman) **IV:** 1354, 1361
 Koyon-boz (at) **II:** 1420
 Köböş (kahraman) **VI:** 40, 90, 92, 123, 126, 151, 219, 235, 288, 292, 363, 370, 513, 672, 765, 788, 849, 865, 874, 891, 896, 899, 935, 985, 1030, 1045..., 1061, 1071
 Kök-ala (at) **II:** 885, 894, 911..., 920, 950, 997, 1050, 1053, 1065, 1079, 1097, 1101, 1105, 1107, 1112, 1128, 1130, 1417; **III:** 417, 421, 440..., 446, 449; **IV:** 739, 1635..., 1707
 Kök-borçuk (at) **III:** 2414
 Kök-börü (kahraman) **VII:** 601
 Kök-börü (at) **VII:** 285, 297, 378, 380, 900, 914
 Kök-çebiç (at) Serek'in atı: **IV:** 369; **V:** 1315; Külcörö'nun atı: **VII:** 284, 298, 360, 367, 409, 569, 576, 624, 631, 718.899, 915, 1156, 1161, 1166, 1176, 1181, 1186, 1193, 1199, 1207, 1289, 1293, 1377, 1839, 1842
 Kök-çolok (at) **VI:** 337...
 Kökçö-kan (kahraman) **II:** 25, 28..., 39, 55, 66..., 80..., 83, 88, 102, 216..., 145, 172, 176, 180, 424..., 438, 449..., 452, 454, 479, 512, 560, 591, 615, 620, 628, 646, 675, 679, 691, 695, 703, 715, 718, 724, 729, 754, 757, 766, 803, 817, 844, 864, 893, 915, 935, 945, 958, 962..., 1000, 1060, 1096, 1111, 1515; **III:** 91, 93, 101, 137, 141, 144, 159, 197, 200, 209, 223, 237..., 240..., 257, 261, 325, 329, 335, 339, 341..., 420, 450, 457..., 524; **IV:** 137, 1633, 1637, 1706, 1709; **V:** 1070; **VII:** 280, 235, 401, 470, 588, 694, 713, 727, 767, 806, 853
 Kökçököz (kahraman) **III:** 1682; **V:** 450, 714, 758, 870, 1040, 1277, 1572, 1579, 1589, 1604, 1631, 1654, 1658, 1663, 1667, 1677, 1687, 1701, 1797, 1710, 2032, 2323, 2402, 2412
 Kök-kıyaz (kahraman) **II:** 482, 736, 748, 762, 785...
 Kök-koyon (kahraman) **III:** 536; **IV:** 1059, 1063, 1077, 1095, 1102
 Kök-kübö (zırh) **II:** 886, 913, 936, 1051, 1055, 1098, 1113
 Kökötöy-kan (kahraman) **IV:** 1, 15, 20, 34, 181, 1868
 Kök-teke (at) **IV:** 1969; **V:** 2187
 Köküm (kahraman) **IV:** 96, 541
 Körönçü (at) **II:** 676; **III:** 106, 143, 198, 237, 349
 Körpö-can (kadın kahraman) **II:** 980
 Közkaman (kahraman) **V:** 436, 446, 456, 458, 582, 703, 708, 717, 734, 759, 848, 855, 861, 869, 921, 1031, 1038, 1040, 1094, 1097, 1184, 1189, 1196, 1446, 1586, 1588, 1603, 1615, 1624, 1631, 1700, 1726, 2032, 2298, 2374, 2401, 2495, 2517
 Kuat-bek (kahraman) **IV:** 355, 1486; **V:** 1461
 Kubul-can (kadın kahraman) **VI:** 658
 Kuday (Hüda) **I:** 23, 149; **II:** 384, 743, 847, 849, 858, 918, 948, 1093, 1642, 1665, 1750; **III:** 283, 287..., 291..., 323, 356, 409, 493, 495, 505, 731, 1017, 1105, 1735, 1993, 2335, 2490, 2508; **IV:**

- 90, 954, 1176, 1256, 1297, 1334, 1546, 1922, 1942, 1984; **V:** 255, 720, 726, 730, 766, 950, 1047, 1154, 1206, 1216, 1323, 1422, 1435, 2345, 2458; **VI:** 570, 757, 761, 1076, 1078; **VII:** 101, 210, 250, 254, 1092, 1256, 1336, 1874
- Kula-bee** (kısrak) **IV:** 747
- Kutunay** (kahraman) **II:** 1142
- Kuu-çabdar** (at) **V:** 1476
- Kuu-cigit** (kahraman) **II:** 1142
- Kuu-kempir** (cadı karısı) **IV:** 928, 963, 968
- Küdürüt** (Allah) **II:** 416, 859, 1643, 1666; **V:** 1183, 1438, 1441; **VII:** 198
- Kül-çoro** (kahraman) **VII:** 225, 295, 308, 310, 331, 341, 359, 356, 374, 405, 421, 425, 441, 446, 483, 488, 490, 493, 500, 503, 507, 511, 513..., 516, 520, 545, 555, 566, 583, 606, 610, 622, 717, 726, 730, 734, 750, 778, 783, 803, 808, 850, 883, 915, 1069, 1076, 1104..., 1151, 1169, 1180, 1206, 1214, 1218, 1255, 1265, 1274, 1280, 1320, 1344, 1361, 1365, 1371, 1377, 1382, 1388, 1403, 1411..., 1416, 1419..., 1515, 1521, 1523, 1525, 1530, 1537, 1567, 1573, 1582, 1591, 1598, 1602, 1604, 1607, 1610, 1615, 1617, 11627, 1629, 1641, 1646, 1649..., 1657..., 1661..., 1677, 1694, 1703, 1713, 1716, 1744..., 1756, 1766, 1772, 1775, 1787, 1792, 1797, 1811, 1814, 1822, 1831, 1835, 1843, 1847, 1850, 1852, 1854, 1860, 1865, 1871, 1886, 1894, 1897, 1904
- Küldür** (kahraman) **III:** 1348, 1723, 1899, 2535
- Kün-kan** (kahraman) **V:** 163, 440, 702, 853, 925, 1545
- Madaş** (kahraman) **V:** 1513
- Manas** (kahraman) **I:** 48, 56, 59, 61..., 65..., 85, 119, 132, 143, 152; **II:** 22, 34, 40, 426, 942, 1131, 1132, 1200, 1212, 1216, 1218, 1257, 1262, 1293, 1313, 1361, 1370, 1480, 1487, 1509, 1512, 1553, 1598, 1609, 1634, 1636, 1652, 1654, 1664..., 1684..., 1687, 1692, 1710, 1748, 1792, 1831, 1836, 1838, 1845, 1851, 1858, 1861; **III:** 1..., 9, 14, 17, 19, 34, 37, 40, 42, 45, 48, 50, 34, 65, 71, 73, 85..., 89, 116, 120, 145, 159, 168, 182, 196, 201, 222, 233, 247..., 256, 258, 262..., 279..., 326..., 337, 369, 379, 381, 385, 451, 453, 479..., 501, 513..., 516..., 521, 550, 552..., 555, 582..., 589, 599, 606, 609, 618, 633, 656, 686, 688, 696, 706, 713, 137, 743, 771, 775, 826, 839, 842, 846, 884, 887, 889, 931, 960, 1006..., 1018, 1022, 1032, 1065, 1080, 1084, 1090..., 1108, 1110, 1122, 1139, 1161, 1163, 1166, 1175, 1177, 1179, 1182, 1184, 1193, 1196, 1202, 1205, 1208, 1219, 1221, 1225, 1232, 1241, 1278, 1300..., 1306, 1309, 1311..., 1313, 1320, 1334, 1381, 1400, 1404, 1407, 1410..., 1418, 1432, 1478, 1494, 1530, 1535, 1566, 1573, 1597, 1630, 3641, 1688, 1694, 1701, 1704, 1739, 1756, 1789, 1790, 1803, 1828, 1839, 1841, 1851, 1853, 1861, 1866, 1881..., 1885, 1904, 1910, 1912, 1916, 1918, 1920..., 1931, 1937, 1941, 1947, 1951, 1959, 1965, 2009, 2014, 2019, 2022, 2026, 2028, 2052, 2054, 2070, 2077, 2085, 2093, 2145..., 2167, 2181, 2183, 2188, 2193..., 2200..., 2237, 2241, 2243, 2245, 2265, 2272..., 2276, 2278, 2281, 2283, 2301..., 2311, 2313, 2315, 2328, 2335, 2337..., 2352, 2354, 2363, 2365, 2373, 2391, 2453, 2464, 2467, 2478, 2483, 2486, 2493, 2505, 2510, 2514, 2517..., 2557..., 2577, 2580, 2584, 2489, 2592, 2594, 2596, 2615..., 2621, 2625, 2637, 2647..., 2660, 2669, 2676, 2684; **IV:** 75, 79, 258, 274..., 281, 301, 333, 350, 353, 416, 448, 477, 484, 532..., 559, 573, 580, 597, 678, 823..., 827..., 835, 840, 843, 850, 864, 871, 878, 903, 913, 996, 1033, 1054, 1056, 1063, 1074, 1116, 1149..., 1152, 1168, 1183, 1185, 1208, 1213, 1221, 1227..., 1247, 1287, 1294, 1310, 1315, 1317, 1323, 1327, 1331, 1355, 1359, 1367, 1416, 1427, 1433, 1446, 1456, 1525, 1532, 1544, 1554, 1611, 1670, 1675..., 1678, 1700, 1753, 1798, 1834, 1853, 1893, 1958, 1967, 2016, 2054, 2061, 2073, 2083, 2085, 2089, 2115, 2127, 2163, 2170, 2177, 2179, 2187; **V:** 1..., 42, 45, 74, 92, 94, 109, 155, 165, 178..., 188, 205, 207, 210, 218, 228, 236, 268..., 274, 278, 302, 315, 462, 464, 534, 538, 545, 558, 575..., 583, 587, 592, 742, 744, 858, 927, 954, 957, 965, 991, 1082..., 1091, 1103, 1135, 1206, 1216, 1223..., 1228, 1230, 1347, 1361, 1370, 1374, 1384, 1394, 1405, 1418, 1428, 1436, 1450, 1456, 1458, 1570, 1582, 1616, 1620, 1629, 1637, 1668, 1670, 1688, 1693, 1696, 1744, 1756, 1858..., 1868, 1871, 2067, 2070, 2123, 2125, 2127, 2142, 2156, 2171, 2176, 2221, 2244, 2256, 2265, 2272, 2295, 2305, 2315, 2318, 2321, 2333, 2344, 2346, 2349, 2366, 2387, 2393, 2405, 2408, 2411, 2413, 2420, 2424, 2426, 2431, 2436, 2439, 2460, 2469, 2515, 2523; **VI:** 2, 7, 20, 44, 48, 74, 88, 91, 99, 101, 124, 138, 234, 250, 286, 301, 306, 310, 348, 400, 499, 510, 525, 575, 577, 671, 751, 764, 769, 777, 795, 820, 860, 893, 954, 976..., 987, 996, 1007, 1026, 1053, 1069; **VII:** 35, 105, 171, 189, 239, 509, 593, 607, 641, 674, 729, 863, 1031, 1033, 1051, 1128, 1271, 1883, 1922
- Manay** (kahraman) **V:** 1513
- Maniker** (at) **IV:** 272, 493, 774, 786..., 803..., 822, 824
- Meñdi-bay** (kötü niyetli danışman) Temir-kan'a danışman olarak: **III:** 649, 654, 663, 745, 765, 812, 915, 934, 949, 952, 1121, 1162, 1565, 1631, 1664, 1672, 1684; Cakıp-kan'a danışman olarak: **VI:** 83, 117, 135
- Merdiyen** (at) **IV:** 1642..., **Mirza** (kahraman) **IV:** 1490; **V:** 1456
- Murat-ali** (kahraman) **IV:** 1486; **V:** 1460
- Murat-bek** (kahraman) **IV:** 354, 1485; **V:** 1460
- Muz-burçak** (kahraman) **IV:** 167, 1298; **V:** 599
- Nakılay** (bkz. Akılay)
- Nazar** (bkz. Er Nazar)
- Nez-kara** (kahraman) **IV:** 147, 446, 1021; **V:** 2512
- Oobo** (Hz. Havva) **I:** 126

- Orok (kahraman) V: 611
- Oroñgu (kadın kahraman) IV: 173, 747, 1349, 1352, 1357, 1362, 1372..., 1380, 1382, 1401
- Oysul-ata (evliya) I: 128
- Ögüz-kan (kahraman) IV: 161
- Öküm-bolot (kahraman) IV: 1421, 1527, 1553, 1858, 1860, 1875, 2087, 2093, 2107
- Sarı-ala / Sar'ala (at) II: 1431, 1715, 1745; III: 1546, 1563; IV: 364, 1379, 1517, 1585..., 1588, 1711, 1730..., 2069; V: 393, 461, 524..., 608, 649, 795..., 895, 899, 902, 907, 1108, 1255, 1583, 1587, 1755, 1844, 1846, 1853, 2129, 2207, 2228, 2238..., 2246
- Sarı-taz (hizmetkar) VI: 623, 625, 628, 637, 639
- Saykal (bkz. Ak-saykal)
- Sazan-batır (kahraman) II: 1150
- Segis (kahraman) III: 534
- Semetey (kahraman) VI: 579, 589, 592, 602, 605, 607..., 615, 622, 624, 627, 665, 681, 693, 705, 711, 719, 723, 734, 745, 751, 755, 764, 769, 780, 796, 801..., 809, 814, 819..., 824, 836, 842, 846, 851, 863, 873, 879, 885, 887, 894, 903..., 919, 928, 954, 977, 987, 989, 1000, 1012, 1015, 1019; VII: 1, 68, 72, 88, 103, 105, 107, 135, 137, 143, 158, 163, 172, 181, 184, 189, 194, 240, 255, 262, 302, 309, 329, 342, 345, 393, 448, 466, 510, 551, 556, 565, 593, 607, 611, 616, 642, 670, 673, 675, 679, 683, 688, 702, 710, 716, 724, 736747, 766, 771, 776, 810, 851..., 860, 873, 876..., 879, 882, 918..., 924, 964, 966, 974, 981, 983, 988, 994, 1000, 1002, 1012, 1038, 1040, 1067, 1093, 1099, 1119, 1125..., 1129..., 1134, 1147, 1150, 1153..., 1168, 1180, 1186, 1209, 1220..., 1232, 1246, 1248, 1250, 1297, 1329, 1352, 1357, 1359, 1362, 1364, 1426, 1509, 1883
- Serek (kahraman) II: 1141, 1749; III: 307, 1163, 1702, 1737, 2378, 2387, 2393, 2412, 2431, 2463, 2466, 2476, 2516, 2549, 2589, 2664; IV: 369; V: 1041, 1055, 1063, 1238, 1305, 1314, 1319, 1322, 1327, 1334, 1340, 1373, 1375..., 1380, 1413, 1515
- Seyit (kahraman) III: 304, 1458, 1713, 1897, 2430, 2528; IV: 356; V: 1463
- Seytek (kahraman) VII: 1510, 1528, 1635, 1667, 1676, 1727, 1732, 1750, 1778, 1786, 1806, 1816, 1823, 1836, 1840, 1845, 1847, 1871, 1913
- Sırgak (kahraman) II: 1140, 1749; III: 307, 1463, 1702, 1737, 2378, 2387, 2393, 2412, 2431, 2665; IV: 365, 469, 1415, 1511, 1968; V: 1111, 1497, 2039, 2184
- Solton-kul (kahraman) VI: 474, 477, 479, 482, 490, 405, 509, 529, 660
- Sur-kula (at) IV: 1429
- Süt-bolot (kılıç) IV: 1645, 1647
- Şooruk (kahraman) III: 560, 691, 2057; V: 6, 49, 148, 209, 485, 551; VI: 115, 119, 129, 153, 167, 1169, 186, 194
- Şum-cigit (kahraman) II: 1143
- Şuut (kahraman) V: 292, 1478
- Targıl-taz (falcı) IV: 1905, 1931, 2022, 2027, 2043, 2047
- Taşşa-bek (çoban) V: 277
- Tay-buurul (at) II: 1407, 1409..., 1717; VI: 913, 922, 932..., 990..., 994; VII: 99, 139, 286, 299, 400, 474, 498, 503, 515, 517, 608, 654, 703, 710, 861, 954..., 958
- Taylak (kahraman, krş. Türsün-taylak) III: 303, 1721
- Taz-baymat / Taz-maymat (kahraman) III: 313, 1465, 1729, 2434; IV: 373, 1433; V: 1517; VI: 916, 939
- Tebiçi (kahraman) V: 1927, 1947
- Tekeçi-mergen (kahraman) II: 883, 906..., 990; III: 411, 413, 422, 428
- Temir-kan (kahraman, krş. Kara-kan) III: 632, 644..., 647, 651, 656, 658, 662, 738, 746, 749..., 764, 808, 840, 882, 886, 904, 948, 953, 989, 1125, 1130, 1138, 1142, 1145, 1279, 1302, 1315, 1364, 1374, 1401, 1420, 1443, 1472, 1496, 1550, 1553, 1627..., 1632..., 1647, 2063, 2203; V: 2423
- Teñri /Teñir (Tanrı) III: 1017, 1106; V: 950
- Tokomon (kahraman) II: 1423; V: 676, 800
- Too-teñeşer (kahraman) IV: 164, 1015
- Too-toru (at) VII: 1276, 1278, 1735, 1739, 1752, 1752, 1763, 1846
- Tor'aygır (at) IV: 729
- Tökör usta (silah yapan usta) IV: 1621, 1624, 1664, 1666, 1674, 1682, 1757..., 1776..., 2134, 2148, 2177, 2192
- Tölök (falcı) II: 1159; IV: 358, 397; V: 1474; VII: 58
- Törö-bek (kahraman) IV: 1421, 1527, 1563, 1876, 2087, 1096, 2107
- Töstük (kahraman) III: 408...; IV: 92, 571, 703, 925, 942, 1037, 1042, 1051; V: 1503
- Türköy (kahraman) II: 1170
- Türsün (kahraman, krş. Türsün-taylak) III: 303, 1721
- Türsün-taylak (kahraman, krş. Türsün) IV: 360, 1500; V: 1478
- Uluu-bike (kadın kahraman) IV: 1772, 2133, 2169, 2190
- Ümöt (kahraman) IV: 363; V: 1473
- Ümötöy (kahraman) VII: 280, 385, 392, 401, 470, 588, 595, 697, 713, 727, 767, 785..., 805..., 809, 834, 853, 874
- Ürbü (kahraman) IV: 96, 542, 549, 574

COĞRAFYA İSİMLERİ İNDEKSİ

- Aç-maral **IV:** 1832 (*alkım* = düzlük; Buurala ve Çatkal arasında bir düzlük)
- Agır-min **IV:** 211 (Kayınındı ve Kuragatı akarsuları arasında)
- Ak-buluñ **IV:** 216 (Irgayı akarsuyu ile Ak-car arasında)
- Ak-ermen **II:** 149 (*özön* = dere; Aşmara dağındaki Karataş kayasından görülen bir dere)
- Ak-car **IV:** 215 (İt-keçüü ile Ak-buluñ arasında)
- Ak-kıya **V:** 253
- Ak-korgon-kent **IV:** 540 (*kala* = şehir; Taşkent yakınlarında, Siriderya civarında)
- Aksı **I:** 164 (Kaşgar'da Aksu)
- Ak-şağıł **VI:** 432, 470, 472 (Temir han'ın ülkesinde bir dağ)
- Ak-tumşuk **VI:** 447 (Temir han'ın ülkesinde meyva yetişen bir yer)
- Ala-köl **IV:** 865 (bir göl)
- Alaş **II:** 1730; **IV:** 1455, 2129 (hayali bir yer ismi olmalı; Kazakların savaşnidası)
- Ala-too **II:** 1303, 1330; **III:** 114, 508, 517, 810, 879, 929, 1219, 1351, 2015, 2020, 2230, 2241, 2263, 2269, 2427, 2450 (Aladağ sıra dağları)
- Alay **VII:** 1110, 1149 (Fergana bölgesinin güneyinde bulunan sıra dağlar; bu isim kalıp tekerlemelerde yer aldığına göre bu bölgedeki ticaret merkezi olan şehirleri ifade ediyor olmalı. Bkz. Alaş)
- Alcan **IV:** 1638 (yeri belirgin olmayan bir bölge)
- Almalı-bulak **V:** 2299 (Tolono-bulak ile aynı yerde bulunan bir ırmak)
- Almalı-too **III:** 205 (?)
- Almatı **I:** 8, 103 (Almatı şehrinden kuzeye doğru akan nehir)
- Altay **V:** 166, 437, 699, 850, 922, 1065, 1096, 1204, 1386, 1542, 1643, 1766, 1873, 2083, 2266, 2273, 2530 (Kalıp tekerlemelerde Kalmukların anayurdu olarak geçiyor, aynı zamanda Kalmukların savaşnidası)
- Altı-bay **IV:** 1619, 1663; **VI:** 232 (Cakip'in yurdu)
- Altın-emel **VII:** 14 (Altın-emel dağında bir geçit)
- Altı Şeer **IV:** 564 (Doğu Türkistan'da Kaşkar, Aksu, Yarkent, Hotan ve Uç Turfan şehirlerinin bulunduğu bölge)
- Andıyan (Endican) **V:** 595
- Arçaluu Mazar **II:** 14, 15
- Arkan / Arka ? **VII:** 125 (Sarı Arka'nın kısaltılmış bir şekli olmalı)
- Ariştuu-bulak **VII:** 394
- Aşmara **II:** 1475, 1477, 1490, 1533 (Talas'ın doğusundaki Aşmara/Aspara dağları, aynı zamanda kuzeye doğru akan Aşmara / Aspara akarsuyu)
- Aygır-calı **IV:** 1956, 1980, 2003; **V:** 289, 296, 307, 338 (gözelme tepesi; aynı zamanda Aygır-cal bir sıradağı adı)
- Baktı-kuuray **IV:** 230, 899, 1813; **V:** 1536 (her ne kadar Kalmukların mitolojik yurdu olarak geçse de Çilik akarsuyunun doğusunda, Kuuluk ve Kuşmurun arasında bir yer adı)
- Balakşan (Bedehşan) **V:** 1502 (diğer yerlerde topluluk ismi)
- Balk / Balık (Belh) **V:** 1502 (diğer yerlerde topluluk ismi)
- Bar-köl **V:** 237, 267, 1564 (Hami'nin kuzeyinde bir göl adı)
- Becin **I:** 148 (Pekin/Beycin'i ifade etmek üzere kullanılmış olamaz, bu isim Çin / Kalmuk bölgesini tanımlayan bir isim olmalı)
- Beş-terek **I:** 91, 101 (Saur dağlarının kuzey doğusunda yukarı İrtış nehrine doğru bir geçidin adı)
- Boy-barak **IV:** 1820 (Baktı-kuuray'ın batısında bir yer)
- Boz-adır **III:** 355, 1016 (bir dağ adı)
- Boz-señir **VII:** 1082, 1108 (bir otlak)
- Boz-uçuk **VII:** 1077, 1108 (bir kaya çıkıntısı)
- Bölçürü **V:** 379 (yayla adı)
- Bukar (Buhara) **I:** 89, 160; **IV:** 760, 764, 791, 1089, 1405; **V:** 591
- Buura, Çoñ **I:** 112 (İli bölgesinde bir akarsu adı olmalı)
- Buurala **IV:** 1829 (Isık gölün batısında, Çu nehrine yakın bir akarsuyun adı; Burana nehri?)
- Caa-kolot **V:** 664 (Cakip'in yurdunda yay şeklinde bir vadî)
- Calpak-too **III:** 708 (Temirlik dağlarının kuzey batısında bir dağ)
- Ca-Merke **IV:** 1718, 1734, 1743 (Kuuluk dağlarının batısında, Şarın nehrine akan üç Merke nehrinden biri)
- Çaṅgırak **VII:** 1178 (bir ırmak)
- Car-mazar **IV:** 1434, 1444
- Celgek **II:** 1456 (*sarı dala*= çöl; Talas vadisi ile Merke arasında bulunur)
- Cerken / Carkan / Carken (Yarkent) **I:** 51; **IV:** 150, 1269; **V:** 617; **VII:** 128
- Ceti-suu **II:** 1139 (Semireç)
- Ceti-tör **I:** 1 (Almatı'nın güne-yinde bir yer)
- Çanaç **II:** 1448 (Çanaç akar-suyunun yukarısında bir geçit)
- Çatkal **II:** 1447 (Çatkal sıra dağından çıkışakan bir akarsu)
- Çeç-döbö **VII:** 215 (bir tepe)
- Çekirte **IV:** 1817 (Çilik akar-suyunun batısı ile Boybarak arasında bir kaya)
- Çelek **IV:** 1815 (Çilik akarsuyu)

- Çimikent **IV:** 192 (Çimkent)
 Çöñör **IV:** 1617, 1659; **V:** 658 (Talas'ın batısında bir geçit)
 Çuñkar-uya **I:** 7 (Çuñkar / Şuñkar / Şumkar uya = sungur yuvası)
Çüy (Çu nehri) **IV:** 884, 1616, 1658, 1828; **V:** 657, 956; **VI:** 957 (Çu nehrine sari özön "sarı yataklı" sıfatı eklendiğinde nehrin Isık gölün batısına yakın olan kısmını ifade edilir)
Ertiş (İrtiş nehri) **II:** 1811 (*keñ*), 1832 (*Kıl*); **IV:** 94 (Kil Ertiş, yukarı İrtiş'i ifade ediyor olmalı)
Irgayı (bir nehir) **IV:** 220, 1827; **V:** 656, 955
Isık-köl (Isık gölü) **III:** 61, 78; **IV:** 750; **VII:** 216
İle (İli nehri) **I:** 111, 115; **II:** 33, 602, 1304..., 1331...; **IV:** 1407
İt-keçüü **I:** 90; **IV:** 214 (Çu nehrinin çok bilinen bir geçidi)
Kaba-atar **V:** 662 (Cakip'in yurdunda bir ırmak)
Kalkan-too **IV:** 669 (İli nehrinin orta kısmının kuzyeyinde bulunan dağlar)
Kaňkay **IV:** 1566, 2164 (Altay kelimesine kafiyeli)
Kara-balta **IV:** 208 (Suu-samır şelalesinin ötesinde, Karabalta geçidinin yakınlarında bulunan ve kuzyeye doğru akan bir nehir)
Kara-köl **IV:** 197 (Talas nehrine kuzyeyden bağlanan Karakol nehri olmalı)
Kara-taş **II:** 1478... (Aşmara geçidinde gözetlemeye elverişli bir kaya)
Kar-caabas **IV:** 1018; **V:** 615, 1567 (karın yağmadığı hayali bir yer)
Karkara **IV:** 223 (Şarın'ın bir kolu olan Kegen'e akan Karkara ırmağı ve vadisi)
Kaşgar / Kaşkar (Kaşgar) **I:** 161; **IV:** 150, 393, 1269; **V:** 616
Kayıñdı **IV:** 209 (Çu nehrinin güney kollarından biri olan Kuragatı'nın doğu kollarından Kayındı ırmağı)
Kazılık **IV:** 1017; **V:** 613, 1566 (ismini muhtemelen efsanevi tek kanatlı Kazılık kuşundan alan hayali bir vadi)
Kebez-bulak **I:** 97 (Semi-pälatinsk'e doğru akan bir ırmak)
Kebez-too **II:** 1810 (efsanevi bir dağ)
Kebesti-too **IV:** 391, 405, 408
Kegen (Kegen nehri) **IV:** 1013
Kirim **II:** 1211, 1285 (Kirim; fakat aynı zamanda çok uzaklarda bir memleket anlamında kullanılıyor. Bkz. topulkul isimleri, Kırım)
Kır-keçüü **I:** 99 (Beş terek civarında, yukarı İrtiş nehri üzerinde bir geçit)
Kır-taş **VII:** 1054, 1080, 1106, 1141 (Kızıl-kıya bölgesinde gözetlemeye elverişle bir kaya)
Kitay **I:** 54, 56 (Çin; bkz. topulkul ismi Kitay)
Kızıl-kıya **VII:** 1055 (Santaş'ın batısında Kızıl-kaya dağları ve geçidi)
Kızıl-car **I:** 98; **VII:** 16 (Krasno-yarsk)
Kızıl-kökön **IV:** 1719 (Ca-Meke'de bir yer)
Kızıl-suu **II:** 595 (bir ırmak)
Kızıl-tokoy **V:** 1093 (Altay yolunda bir orman)
Kokan / Kokon (Hokand) **I:** 158; **IV:** 881, 1300, 1417, 1422, 1995; **V:** 1757
Kul-ata **IV:** 1661; **V:** 629, 660; **VII:** 1920 (Cakip'in yurdunda Talas'ta, Altı-bay'a yakın bir yer)
Kopu **IV:** 221, 1826; **V:** 655 (sazlık bir yer)
Kopoluu **I:** 106 (Tor-aygır yolunda sazlıklı bir ırmak)
Korguş **I:** 118 (Kulca'nın batısında İli nehrine bağlanan bir ırmak; aynı zamanda bir yerleşim yeri)
Korkut **II:** 1440 (Fergana'da bir ırmak ağızı)
Korogotu **IV:** 213 (Çu nehrinin bir batı kolu olan Kuragatı ırmağı)
Koroson **III:** 2491 (Horasan)
Koymorok **V:** 239 (Kozu-başı'ya gelmeden bir yer)
Kozu-başı **V:** 239 (koyun kırpımına ve keçe yapımına elverişli sazlık bir yer)
Kök-adır **V:** 1211 (güzel yaylaları olan bir dağ)
Kök-doskok **V:** 2425 (kumluk bir yer)
Kök-döbö **IV:** 116
Kök-oyrok **IV:** 1823 (*sarı saz=* bataklık; Doğu'da Boy-barak ile Kopu arasında bulunur)
Kulca (Kulca) **I:** 116; **IV:** 232 (Uluu K.), 233 (Kiçi K.), 743
Kum-bel **II:** 1475, 1477, 1533 (Aşmara dağında bir geçit)
Kum-buluñ **I:** 102 (Beş-terek ile Almatı arasında kumluk bir yer)
Künköy **V:** 167, 439, 701, 852, 924, 1387, 1544 (Altay gibi Kalmuk yurdu olan efsanevi bir yer)
Kuş-murun **IV:** 231 (Ketmen sıradığlarının batı ucu olan Temirlük dağlarının güney batı uzantısı)
Kuuluk **IV:** 228 (sıradağ)
Kuu-sere **VII:** 18 (Küygön-tokoy ile Taş-mazar arasında bir tepe)
Künökör **V:** 1526, 1557 (Kalmuk yurdunun kuzyey doğusunda bir dağ)
Kün-tiybes **V:** 1537, 1568 (gün ışığının değişmediği efsanevi bir yer)
Kürmötü, Şatuu **II:** 31 (Isık gölün kuzyey doğusunda iki su geçidi)
Küröböś **V:** 1569 (Kalmuk yurdunun derinliklerinde, karı kürekle atmak gereği duyulmayan efsanevi bir vadi)
Küröñköy **VII:** 14 (Altın-emel yolunda bir yer olmalı)
Küygön-tokoy **VII:** 18 ("Yanık Orman")
Margalan **II:** 1441 (Mergelan)
Medine **I:** 88; **II:** 382 (Medine)
Medine-çöl **I:** 110 (Medine çölü ?)
Mekke **II:** 219, 298, 320; **V:** 1487, 2432, 2446, 2447, 2462, 2516 (Mekke)
Merke **II:** 1474 (ırmak ve yer adı)
Namagen **II:** 1442 (Nemengan)
Narın **IV:** 383, 403, 753, 758 (Narın nehri)
Orol-too **IV:** 670 (Radloff'un manasçısına göre bu dağ Kalkan-too'nun yakınlarında bir dağdır; başka manasçılar bu dağı Ural dağıyla eşleştirir)

- 00,
20
bir

ine
eri)
olan

r)
ceçe

juda
Kiçi

nda
1544

uzey
nediği
uzey
rinde,
evi bir
tr yer
- Oy-kayın **III:** 1692 (Çin hududunun batısında bir yer olmalı)
 Öndür-suу **VII:** 1324 (nehire bağlanan bir dere)
 Sayram **IV:** 190 (bir zamanlar Cungarların hakim olduğu Çimkent yakınlarındaki batı Sayram)
 Samarkand **IV:** 129 (Semerkant)
 San-taş / Santaş / Sentaş **VII:** 1055 (Isık gölün doğusunda bulunan ve kuzeyden güneye yol veren en önemli geçit)
 Sarı-bulak **IV:** 193 (Sayram ve Çimkent'in doğusunda bir dere)
 Sarı-kaykan **I:** 108 (Tor-aygır ve Temirlik dağları arasında bir yer)
 Sır-dayra **IV:** 1423 (Siriderya)
 Sır-teñiz **IV:** 1408 (Aral gölü?)
 Sulpukor **VI:** 76, 328, 713, 730, 1034 (Cakıp'ın yurdunda bir ırmağ; Arapça: Zu'l-fikar, Kırgızca: Zulpukor "Hz. Ali'nin kılıcı")
 Suu-samır **IV:** 199 (Talas'tan Narın nehrine akan bir akarsu)
 Sür-köl **IV:** 839 (bir göl, efsanevi bir yer)
 Şemey **I:** 98; **VII:** 16 (*kala*; Semipalatinsk)
 Talas **II:** 1455; **V:** 1820; **IV:** 195, 1618, 1660; **V:** 659, 2122, 2124, 2126; **VI:** 75, 491, 520, 712, 727, 729, 973; **VII:** 122, 129, 1921, 1924, 1926
 Tanma **IV:** 751 (Tamga; Isık gölün güney kıyısında bir yer)
 Taş-akır **VII:** 22 (*kuu tala*; bir çöl)
 Taşken **IV:** 2156; **VII:** 129, 1926 (Taşkent)
 Taş-mazar **VII:** 20
- Temir-bala **IV:** 117 (bir tümsek)
 Temirdik **I:** 109; **IV:** 227 (Ketmen sıradaglarının batı uzantısı)
 Tolono-bulak **V:** 2301 (bir dere)
 Tor-at **III:** 1749 (bir tümsek)
 Tor-aygır **I:** 107 (Tor-aygır dağlarında bir geçit)
 Tör-köl **V:** 238 (Kozu-başı'nın ötesinde bir göl)
 Tosor **IV:** 751 (Isık gölün güneyinde bir akarsu ve yerleşim yeri)
 Tur-köl **V:** 1565 (efsanevi Kazılık vadisi yolunda, efsanevi Bar-köl'ün doğusunda bir göl; krş. Tör-köl)
 Turpan **I:** 162, 163; **IV:** 170 (Kaşgar'da Turfan)
 Uluu-baş **VII:** 1228
 Uluu-çınar **V:** 1092 (bir tümsek olmalı)
 Uluu-kamır **IV:** 277 (bir burun)
 Urum **II:** 1210, 1284 (Osmanlı toprakları)
 Uzun-bulak **I:** 96 (Uzun-bulak suyu kenarında bir Rus karakolu olmalı)
 Üç-kapkak **III:** 1690 (Orta Kapkak, Tuyuk Kapkak ve Ulken Kapkak akarsularının oluşturduğu üç Kapkak suyu)
 Üç-karool **IV:** 1705, 1712; **V:** 1621 (gözetleme yeri)
 Üç-korum **IV:** 198 (Karakol akarsuyundan Suu-samır akarsuyuna geçit)
 Üç-koşoy **VI:** 727, 973; 122, 1924 (Talas nehrine akan akarsular)
 Ükürçü **III:** 1691 (Üç-kapkak bölgesinde bir yer)
 Ürgönş **III:** 1755 (Ürgenç)



TOPLULUK İSİMLERİ İNDEKSİ

- Balakşan (diğer yerlerde coğrafi isim) **IV:** 1032, 1466
Balk / Balk (diğer yerlerde coğrafi isim) **IV:** 1032, 1466
Burut (Çin/Kalmuk ifadesinde Kırgız anlamına gelir) **IV:** 451, 453, 458, 2110...
Busurman (Müslüman, krş. **II:** 1500 Musulman, bir kere geçiyor) **I:** 64, 69, 72, 147; **II:** 4, 26, 164, 194, 200, 221, 292, 294, 300, 315, 322, 341, 440, 1163, 1265, 1555, 1565, 1660, 1693; **III:** 1681; **IV:** 187, 256, 419, 471, 523, 531, 557, 566, 591, 593, 602, 616, 677, 790, 984, 992, 1069, 1085, 1088, 1253, 1266, 1278, 1295, 1354, 1414, 1513, 1850, 2098; **V:** 585, 1126, 1133, 1138, 1178, 1182, 1507, 1787, 2103; **VI:** 9
Erkeç (Keçi Halkı) **IV:** 132
İndi (Hintliler) **III:** 384, 463, 723
İt (Köpek Halkı) **IV:** 132
Kalça **III:** 56, 376, 715, 1753, 1763
Kalmak (Kalmuk) **I:** 95; **II:** 1116, 1120, 1125, 1231; **III:** 712, 1161, 1680, 1751; **IV:** 459, 465, 1239, 1515, 1923; **V:** 160, 162, 166..., 437, 439, 442..., 699, 701, 706, 735, 750, 850, 852, 855..., 866, 875..., 922, 024, 926, 1028, 1065, 1096, 1128, 1176, 1200, 1323, 1386..., 1396, 1422, 1538, 1542, 1544, 1549, 1579, 1591, 1643, 1649, 1655, 1711, 1739, 1741, 1745, 1788, 1873, 1968, 1983, 1991, 1994, 2157, 2266, 2273, 2394, 2402, 2518, 2530; **VII:** 362..., 376, 406
Kapır (Kafir) **I:** 64, 70...; **II:** 3, 293, 721, 726, 1163, 1265, 1498, 1555, 1565, 1658, 1694; **IV:** 140, 146, 158, 187, 256, 419, 446, 471, 523, 557, 564, 593, 602, 616, 681, 984, 1000, 1021, 1024, 1266, 1325, 1349, 1419, 1512, 1565, 1569, 1579, 1608, 1720, 1735, 1807, 1850, 1884, 1906, 1987, 2099, 2106, 2109, 2112; **V:** 585, 1506, 2103, 2195, 2205, 2255, 2512, 2518...; **VI:** 9
Kazak **I:** 35; **II:** 1162; **III:** 721, 1051; **IV:** 721, 799, 1453
Kırım (Kırım Halkı, aynı zamanda coğrafi isim) **IV:** 126, 1454; **V:** 324, 1499
Kitay (Çinliler) **I:** 161, 163; **II:** 262, 346, 596, 1227; **III:** 53, 380, 392, 507, 699, 1098, 1748, 1765, 2538; **IV:** 151, 153, 777, 830, 1281, 1311, 1329, 1583; **V:** 444, **VI:** 617, 752, 857
Kızılı-baş (Kuzey Afganistan'da oturan Şii Türkler) **III:** 57, 378, 462, 717; **IV:** 1052
Kokon (Hokandlılar, diğer yerlerde coğrafi isim) **I:** 31; **III:** 383
Kün-tuumuş (Gün Doğmuş Halkı) **IV:** 120
Musulman **II:** (krş. Busurman)
Nayman **II:** 288, 490, 1007, 1009
Nogoy **I:** 57; **II:** 21 (Kara N.), 22 (Sarı N.), 398 (Kara N.), 402 (Kara N.)
Noygut **I:** 29
Oyrot **II:** 5... 51, 189, 192, 338, 354, 362, 379, 386..., 392, 407, 412, 435, 443, 465, 570, 572, 574, 701, 781, 1673, 1675; **IV:** 1452
Oogan (Afgan) **IV:** 167, 1052, 1298; **V:** 599
Orus (Rus) **II:** 263, 273, 348, 1229, 1277; **III:** 42, 44, 47, 466, 900, 1760, 1780..., 1784; **IV:** 144, 1451, 1536; **V:** 611
Özübek (Özbek) **VI:** 519
Sart **I:** 33; **III:** 55, 382, 705, 1744, 1761, 1857, 1860, 2035, 2039, 2042, 2163, 2177, 2402, 2407; **IV:** 541; **V:** 98, 223, 1670, 2290, 2292
Şürşüt (Mançular) **III:** 33
Tecik (Tacik) **III:** 387, 464, 725, 1479, 1767